

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

ГУМАНИТАРДЫК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК  
ИЛИМДЕР БӨЛҮМУ

Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ  
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ

«ЭЛ АДАБИЯТЫ» СЕРИЯСЫ

**ЭР ЭШИМ  
МАКАЛ-ЛАКАПТАР**

**13-ТОМ**

Академик **Абдылдажан Акматалиевдин**  
жалпы редакциясы астында

Түзгөндөр:

**Абдылдажан Акматалиев, Малина Касымгелдиева,**  
**Тойчубек кызы Жазгүл**

БИШКЕК  
«ПРИНТ-ЭКСПРЕСС» – 2016

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-5  
Э 98

Кыргыз Республикасында 2014–2020-жылдары мамлекеттік тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөттүүнүн улуттук программасы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгынын (2014-ж. 2-июнь, № 119) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуунун (2015-ж. 6-апрель, № 151) негизинде жарык көрдү.

Басмага Ч.Айтматов атындағы Тил жана адабият институтунун Окумуштуулар Конеши тарағынан сунуш кылышынды.

**Редакция:**

Аёл айырмашыл А.А.	Л. Абдрахманова Н.А.
Айнур Абдрахманова Н.	Л. Абдрахманова О.
Айнур Абдрахманова А.А.	Ольга Абдрахманова Е.О.
Л. Абдрахманова О.	Юлия Абдрахманова А.Ү.

**Рецензенттер:** – филология илимдеринин кандидаты  
Н. Нарынбаева

Э 98      **Эр Эшим. Макал-лакаптар.** 13-том. / Башкортостан жазғандар М.Мукасов жана М. Қолбаева. Түз.: А.Акматалиев, М. Қасымгелдисева, Тойчубек кызы Жазгул.-Б.: «Принт-экспресс», 2016. – 504 б. («Эл адабияты» сериясы)

ISBN 978-9967-12-581-0

Бул китепке карапайым элди тышкы жана ички жоопордон коргол келген эр жүрөк баатырлардын бири болгон Эр Эшимдин иштерин даназалаган элдик «Эр Эшим» поэмасы жана эл өзү жаратып, атадан балага, укумдан-тукумга таратып, жаш муундун ақыл-эсин өстүрүүде, көркөм-эстетикалык табитин калыптастырууда кенири колдонуп жургөн эн бай маданий мурастарынын бири – макал-лакаптар жалпы алфавиттик тартипте жайгаштырылып киргизилди.

Жыйнак жалпы окурумандарга арналат.

Э 4702300200-16

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-5

ISBN 978-9967-12-581-0

© КР УИА, 2016  
© «Принт-экспресс», 2016



## «ЭР ЭШИМ» ПОЭМАСЫНДАГЫ ТАРЫХ ЖАНЦЫРЫГЫ

Элдин тарыхый тағдырында тыштан басып келген же ичен чыккан душмандарга карши жүргүзүлгөн согуштар, жалпы элдик мааниге ээ окуялар болуп өткөн кырдаалдарда гана эпикалык чыгармалар интенсивдүү өнүгөт. Кыргыз элинин тарыхында каракытайлардын (XI-XII кк.), монголдордун (XIII-XV кк.), Ойрот-Жунгар феодалдарынын (XV-XVIII кк.) жана Цин империясынын (XVIII к. экинчи жарымы – XIX к. башы) баскынчылык саясаттарына дуушар болушту. Мына ушундай тарыхый душмандарга карши жүргүзүлгөн күрөш элдин аң-сезимине каттуу таасир этип, алар туурасында элдик чыгармалардын жаралышын шарттан турган. Баскынчылар канчалык сүрдүү-айбаттуу, коркунучтуу болсо, элдин аларды жеңип чыгуу учун болгон аракети да ошончолук күч-кубаттуу болушу керек. Ошондуктан, эпикалык чыгармаларда күчтүү душмандардын мизин кайтаруу учун эпикалык образдарды реалдуулуктун чегинен өткөрө, алардан да күч-кубаттуу кылтып идеализациялоо тенденциясы өкүм сүрүп келген. Мындай көрүнүш эл тарбынан кадыресе салттык түшүнүк катары кабыл алынып, эпикалык чыгармалардын көркөм табияты менен байланышкан. Эр Эшимдин калмактарга карши жасаган баатырдык иштери да мына

ошондой эпикалык чыгармалардын таламдарына баш ийдирилип, эл-жерди коргогон баатырдын даңазалуу шитери баян этилет. Чыгарма кыргыз элинин өткөндөгү жай турмушун сүрөттөө менен башталат. Мындай ыкма «Манас» баш болгон эпикалык чыгармалардын көпчүлүгүндө пайдаланылат. Сюжеттик линияны түзгөн окуялар кадимки турмуштагыдай баяндалып, жай өнүгүп олтурат. Жумгалды жердеген Түгөл аттуу байдын малы жер-суга батпай, ал «боору жазы» кенен жер издеп Талас, Ашмар, Мерке аймактарына чейин келет. Жергиликтүү элдер анын «жылкысын тийип» четинен союп жей баштаса да Түгөл «чым» этип койбой, «мейли, жерге батпаган малымдын эмнесин аяйын» – деп, кең пейилдүүлүк менен ма-миле жасайт. Түгөл менен Эр Эшил жер, мал талашып чатакташпай, ынтымакта турушат. Күндөрдүн биринде Эр Эшил өзүнүн эрдигине, күчүнө ылайык «кууса күткарбас, качса жеткирбес» бир тулпары жок экендигин сынчысына айтып кейиш кылат. Түгөл байдын сансыз жылкысынын арасынан тулпар караштырыш учун Эр Эшил сынчысын ээрчитип жолго чыгат. Эр Эшилди Түгөл сый менен жакши күтүп алат. Түгөл байдын байбичеси Кыздарбек менен сынчынын ортосундагы байлык, ынсан, ач көздүк түурасындағы чакан аңгеме да поэманнын кызыктуулугун арттырып өзүнчө бир көркөм жүк көтөрүп турат. Эр Эшилдин сынчысы сан жылкынын ичинен даакысы жонунан түшпөгөн бир кула быштыны жолдо келе жатканда эле тандап койгон, кетээринде Түгөлдүн ошол быштысын Эр Эшил сурал алат. Түгөл ал бышты түулганда кулагы шала тилик экендигин жана ал төгүн мал эместигин тигилерге айтат. Көрсө, Түгөлдүн жылкыларынын арасынан бир кайкы бел кара бәэни

*марал өңдүү бир суур айгыр бөлүп кетип, жыл маалында баягы бээ кайра үйүрунө кайтып келет. Ошол бээден Шарпкула туулат. Ал башка малга кошулбай, өзүнчө оттоп, булактын башынан барып суу ичет. Ушул сыйктуу белгилер ишаарат кылышп, мунун буудан болушунан Түгөл бай да күмөн санабай сынчы менен макул болот. Жылкы жаныбарына өзгөчө маани берген кыргыздардын арасында атагы таш жарган сынчы адисттер, саякперлер чыгып, алар эл арасында зор кадыр-баркка ээ болушкан. Атактуу Толубай сынчыдан тартып эл арасында көптөгөн сынчылардын өнөрлөрү легенда, аныз болуп айтылып келет. Ушул өнөр ээлериин бир жалпылыгы байкалат. Алар сынаган буудан, аргымактардын алгачкы көрүнүштөрү көзгө комсоо, «жүдөгөн эшек кейпи» же даакысы жонунан түшпөй илkip баскан бир неме. Анан ал сынчынын колуна тийип, ал тарабынан кыябына келтире багылып, атайы таптоодон өткөндөн кийин гана «Туйлашып түү көтөрүп эрлер минчү» буудан болуп жайкактап чыга келишет. Бул – сынчылык өнөрдүн кадыр-баркын көтөрүп, олуя чалыш, баамчыл экендигин даңазалоодогу ийгиликтүү пайдаланылган салттык ык. Экинчиiden мында, жөнөкөй, байкалбаган нерселерде да укмуштуудай таң калаарлык купуя сырлардын боло тургандыгы жөнүндө элдик түшүнүктүн нускоосу жатат.*

*Ошентип, «Эр Эшим» поэмасынын окуясы акырындан өнүгүп, жоого минчү тулпар даярдалып, душманга бет алганда караан-бутак болуучу уруу башчылары менен дипломатиялык мамилелер түзүлө баштайд. Феодалдык доор үчүн мүнөздүү болгон ар кандай баскынчы душмандардын күтүүсүз чабуулунан болуп турган коркунуч узак убакыт бою элдин сезимин эзип, ар дайым согуштук даяр-*

*дыкта чыңалып турруусу – алардын жашоо тиричилигинде традициялык көрүнүш катарында орун алып келген. Элибиздин тағдырына туш келген мындай жүрөк опкоолжуткан кырдаал алардын улуттук аң-сезиминде толиранттуулуктун, жоокердик мұнәздүн жана өзгөчө баатырдық дұхтун қалыптанышын шарттап, ал түгүл мажбурлап да турган. Бул туурасында В. В. Радлов: «Вследствие этих обстоятельств кара-киргизы до настоящего времени и сохранили свойственный им воинственный дух» – деп эң туура белгилеген («Манас» геройский эпос киргизского народа, 1968, 19-б.). Демек, элдин жоокердик дұху өзүлөрүнүн баатырдық салттарын эпикалык көркөм формада жалпылаشتырып чагылдырууга өбөлгө болгон.*

*Бирде биригип, бирде чачылып турган элибиздин борборлоштурулган мамлекеттик формадагы бирдиктүүлүгү бузулган учурларда узак мезгилдер бою башка душмандардын агрессивдүү чабуулдарына карши жүргүзүлгөн күрөш өтө татаалдашкан. Мындай учурда бир уруу экинчи уруу менен биригип, жалпы күрөш ачууга умтулушкан. Мына ошондой уруулардын биригүү аракети «Эр Эшимдин» мисалынан ачык көрүнөт. Алсак, Ажаан аттуу калмактын каны каарланып, кыргыздарды тукум күрут кылмакчы болуп Каркыра тараптан кол салат.*

*Ажаан деген жаяны,  
Ачуюсу откүр чаяны.  
Жыргал жаткан кыргызга  
Жылыга тийди залалы.  
Мына ошондо далай эл,  
Түш-түш жакка тарады.*

*Кабарчыдан кеп угуп, Калмак келди – деп угуп, кыргыздын уруу башчылары кеңеш курат. Кып-*

чактардын Эр Эшиими катагандардын кан Турсун менен кылыш мизин жалашип дос болот да, кыпчак элин кан Турсунга тапшырып, өзү жоо жаралынып, катаган, кыпчак элинең кол курап калмактарга карши согушка аттанат.

Жалындаган ойрондор,  
Жалаң кылыш байланган,  
Жаа тарткычтар шайланган,  
Эр жүрөктөр, баатырлар  
Эр Эшимге айланган.  
Сары Өзөн Чүйдү чаңдатып,  
Самсып өттүү сайлардан.  
Эки Кемин жер менен,  
Калмак-Ашуу бел менен,  
Тоо түгөнгөн жол менен,  
Кызыл-Кыя, Сан-Таштан,  
Бетегелүү Койташтан,  
Үч-Каркыра, Кегенден,  
Текес, Кыяс дегенден

өтүшүп, кыргыз колу калмактар менен беттеше чыгышат. Чаң чабыш, кан төгүлгөн согуш бир топ күнгө созулуп, акыры Эр Эшиимдин колу калмактарды жапырып кирет. Баталдык сценалар бул поэмада «Манастагыдан» кем сүрөттөлбөйт:

Кудай бетин көрсөтпө,  
Куйкаланып жер бети.  
Күү качырган түйгүндай,  
Кулага минген келбети.  
Эрдин эри качырса,  
Ээрден учат желдети.  
Ач кыйкырмك, күү сүрөөн,  
Жердин жүзү тумандап,  
Ат боорунаң кан болуп,  
Ажалдуулар бураңдап –

катуу согуш жүрөт. Эр Эшил Шаркула менен атырылып чыгып, калмак баатыры Ажаанды са-йып өтөт. Жарадар болгон Ажаанды жан жөкөр-лөрү жөлөп-таяп өз кошуунуна ала качышат. Душман мизи майтарылып, алар Камбыл, Үч-Турпан шаарларына кире качышат. Бул жерде «Мана-стагы» «Чоң казаттагыдай» Түп Бээжинге чейин кубалап кирип барышпай, белгилүү географиялык чөлкөмдө согуш жүрүп, белгилүү шаарлардын аты аталаып, окуя бир кыйла реалдуулукка жакындайт. Ал эми баатырлардын кармашы, баталдык сцена-ларда кадимки эпикалык салттуулук сакталган. Эр Эшилдин портрети да Манастан кем сүрөттөл-бөйт:

Карагай найза өңөрүп,  
Кара сур өңү көгөрүп,  
Бызырынып тиштенип,  
Кызырып көзү тиктейип.  
Кармаса колу темирдей,  
Баса минген Кулага  
Балтыры өгүз белиндей,  
Тоо туруштук бергисиз  
Толкуну көлдүн лебиндей.

Башкы каарманга өзгөчө симпатия менен көнүл бөлүнүп, бардык иш анын эр журөк, баатырдык иш-тери менен байланыштырылат. Бул, «Жоону сай-са эр сайды, аты калды Манаска» дегендей кыргыз эпикалык чыгармаларындагы салттык көрүнүш.

Эр Эшил жоокерлерин чогултуп маслакат кы-лат. Душмандарды аягына чейин талкалайлы деген бутүмгө келишет да, өзү Ажаандын артынан түшүп кубалайт. Шаркула менен жетип, Ажаан-ды өлтүрөт.

*Поэма Улуу Ата Мекендиң согуш жылдарын-  
дагы, «элдик баатырларды даңазалап, жоокерлер-  
дин патриоттук сезимин ойготкула» – деген өк-  
мөттүк ураандын таасиринде, элдик сюжет кай-  
радан иштелеп чыккандыгы көрүнүп турат. Муну  
чыгарманын текстинен да көрүүгө болот.*

*Ушу быыйыл душманды,  
Ута турган чагыңар.  
Уяларын талкалап  
Буза турган чагыңар.  
Улам бизди күрчүтүп,  
Улуу Сталин шаңы бар, –*

*деп, жаштарды патриоттуулукка чакырат. Эл арасында «Катагандын Кан Турсун, Кан Турсунду ант урсун», «Анын кылган ишине, Кантин чыдап жан турсун» – деген ылакап сөз айтылып калган. Ушул сөздүн төркүнү «Эр Эшил» поэмасында таржымалданат. Кылыш мизин жалашип достошкөн Кан Турсун, Эр Эшил калмактар менен кармашып жүргөн чагында элге калыс кан болбой, кыпчактарды кордоп жиберген. Эр Эшилдин эки аялын тул кылышп, кичүү аялын алыш алат. Бул окуяны уккан Эр Эшилдин ачуусу келет. Жолдо келе жаткан аскерлерин утурлап тосуп алыш амал ойлошот. Алар соодагер кейин кийинишип, кербенчи катары түнөп кетүүнү суранышып Кан Турсунга кабар айттырышат. Дүнүйөгө кызыккан ал «кербенчилерге» чептин эшигин ачып берип, алданат. Ошентип, «Кан Турсунду ант уруп, как чокуга, «тарс» уруп Эр Эшил колдуу болуп өлөт. Адатта кыргыз эпосторунда негизги баатыр – каарман алыстагы жоого аттанып, ал жакта өлүп же жарадар болуп кайтканда, эл-жериндеги ички душман-*

*дар баш көтөрүп акыйкатсыз бийлик жургүзүшөт.* Муну «Жаныш, Байыш», «Манас» эпосторунун мисалдары ачык далилдей алат. Акыры түбү ички душмандар жеңилип, өз энчилерин алышат да башкы оң каармандар элге бейкүтчүлүк орнотуп жакшы заманда жашай баштайт. Мындай адилеттүүлүктүн жеңиши менен аяктаган эпикалык чыгармалардан элдик мұдөөнүн, идеалдын ишке ашкандығын көрүүгө болот.

Эр Эшиим «калмак доору» аталган мезгилде – XVI-XVII кылымдардын аралыгында реалдуу жашаган адам, казак каны, поэма боюнча, айрым кыргыз санжырачыларынын берген маалыматтары боюнча анын тегин кыргыз-кыпчактан да чыгарышат. Бул баатыр туурасында айтылган аңыз-уламыштар казактарга караганда кыргыздарда көбүрөөк сакталган. Орто Азия, Казакстан элдеринин оозеки поэтикалык чыгармалары генетикалык жагынан да, маданий байланыштын таасири астында да, ошондой эле коомдун тарыхый өнүгүшүнүн баскычтарынын окишоштугу менен да көптөгөн типологиялык жалпылыктарга ээ. Ушул туурасында Н. И. Кравцов: «Ар түрдүү элдердин фольклорун атайын изилдөөчүлөр гана эмес, ага кызыккандардын бардыгы ар кандай өлкөлөрдүн элдеринин оозеки поэтикалык чыгармаларында жалпы же окишош көрүнүштөр, сюжеттер, каармандар жана көркөм форманын окишоштуктары кездешээрин билишет», – деп белгилеген эле (Русское народное поэтическое творчество, 1971, 353-б.) Демек, «Эр Эшиимди» тигил же бул элге таандык-таштырганда жогорудагы пикирди эске алып, отө кылдаттык менен мамиле кылууну талап кылат.

XVI-XVIII кылымдарда Могол, калмак каньдыктары узгүлтүксүз чабуул жасашып, кыргыз, казак элдерине ыдык көрсөтүп турушкан. Мына ошондой тарыхый шарт көптөгөн баатырларды согуштук аренага алып чыккан. Мына ошондой баатырлардын бири – Эр Эшим.

Эр Эшимдин түшүнде кыргыз, казактар ынтымакта болушуп, калмактарга карши бирдиктүү согуш аракеттерин жургузушкөн. Бул түүрасында Ч. Валиханов XIX кылымдын ортосунда эле, Эшимкан кыргыз-казактын биримдигинин эстелиги катарында Көкүмгө арнап Ташкенге күмбөз тургузгандыгын, ал азыр да «Көкүмдүн көк күмбөзү» деп аталарапын эскерет (Ч. Валиханов. 1 т. 374-б.).

Жыйынтыктай айтканда, «Эр Эшим» поэмасы эл башынан кечирген тарыхый таңдырларын көркөм чагылдырган баалуу мурас. Достуктун ыйык антын бузган адамдардын кейиштүү таңдыры ашкереленген, акыйкатчылыктын, эр журөктүүлүктүн салтанатын даңазалаган тарбиялык мааниси бар чыгарма.

Реалдуу жашап өткөн адамдар, географиялык ареалдагы жер-сүү аттары, союздаш жана карышлашкан элдер түүрасындагы маалыматтар поэмасын тарыхыйлуулугун арттырып, аны «тарыхый поэма» – деп атоого мүмкүндүк берет.

Эми, сөзүбүздүн аягында «Эр Эшим» поэмасынын тексти боюнча токтоло кетүүгө түура келип олтурат. Себеби, бир эле текст эки башка инвентарь номер менен, биринде – Тоголок Молдого, экинчисинде Абдыкалык Чоробаевге таандык болуп жүрөт. Андыктан, түп нускаларды салыштырып, тактай турган маселе бар.

А. Чоробаевдин жазып тапшырган тексттинин түп нускасы Кол жазмалар фондусунда (inv. №

138) «кол китеп» түрүндө сакталып турат. Араб ариби менен жазылып, 1946-жылы К. Ж. фондусуна А. Чоробаев тарабынан тапшырылган, көлөмү – 187 бет. Түп нускасын биринчи бетинде азыркы арип менен: «1941-жылы июнь айында Соң-Көл жайлоосунда жазылды. Элдин оозеки айттуусунун негизинде. Жумгал району, Савнарком колхозундагы маңасчы Багыш Сазановдон алынды. Мен ыр менен жазып чыктым» – деген эскерме жазуу бар. Буга кошумча: Араб арибинде жазылган ушул текстти Тоголок Молдонун кол жазмаларына (почеркине) салыштырсак (К.Кырбашев, О.Соороновдор менен бирдикте), бөлөкчө болуп чыкты. Буга караганда тексти А. Чоробаев жазган. Ал араб арибинде да жаза билген. Муну, 1976-жылы жарыкка чыккан «Тандалган чыгармалар» жыйнагынын 50-бетиндеги «Биз кантип окуганбыз» ырындагы «Дамбылданын ызгаарына чыдабай, Алты айдан соң качып кетип калгамын» – деген саптарынан баамдаса болот. Демек, түп нускалык фактыга, «эскерме жазуусуна», кол тамгасына (почеркине), ариб арибинде жаза билгендигине караганда «Эр Эшил» А. Чоробаевге таандык.

Эми, Тоголок Молдонун «Эр Эшили» туурасында сөз кылалы. КЖФДА анын наамы менен дагы бир «Эр Эшил» сакталып турат (инв. № 1017). Көлөмү – 140 бет. Ушул текст Ж. Таштемиров түзгөн «Тоголок Молдо» (1970) жыйнагынын экинчи томдугунда «Эр Эшил, Түгөлдүн байлыгы» – деген тема менен жарык көрүп, анын «Эскерүүлөр» бөлүмүндө: «Эр Эшил эл арасында тарыхый адам катары айтылып, анын жасаган эрдиктери улама катары унутулбай келет. Тоголок Молдо 1936-жылы биринчи жолу кара сөз менен маанисин айтып берген. Кээ жеринде жорго сөз, ыр кездешет.

*Кийин аны ырга айландырган* – деп жазылып турат. Ушул эле текст кийинчөрөөк С.Закиров түзгөн «Элдик поэмалар» жыйнагынан да жарык көргөн. Тексттер бири-бирине далма-дал келгендиктен, анын же мунун варианты дешке да мүмкүн эмес.

КЖФсұна Тоголок Молдого тийиштүү түп нуска 1942-жылы, 14-февралда тапшырылған. Ал эми А. Чоробаев 1946-жылы өзүнүн кол жазмасын өткөрғөн. Ушул даталарга таянып, поэманды жеке Тоголок Молдого таандык кылууга болобу? Албетте жок. Себеби, беш кылымдан бери сакталған кол жазманы бүгүн өткөрсө, ал, ортодо өткөн мезилди жокко чыгара албайт. Кеп – ким, качан жазганныңда. Демек, материал тапшырылған убакыт да бул маселени чечпейт. Тоголок Молдого тийиштүү болгон түп нусканын сырткы бетинде азыркы арип менен (теманын үстү жагында) «Тоголок Молдо, Абдыкалық» деген жазуу бар. «Титулдук» бетинде «Айтуючы – Тоголок Молдо, тартипке салган Абдыкалық», «Эр Эшил» темасынан кийин «Бул поэманды атамекендик улуу согушка байланыштуу шарты менен жаздык» – делип турат. Буга карағанда айтуючы Тоголок Молдо, тартипке салган б. а. темаларга бөлүштүрүп, кагазга түшүргөн А.Чоробаев. Кол жазма да А. Чоробаевдин тапшырган нускасындагы азыркы арип менен жазылған биринчи беттеги «эскермесине» окишош, демек, материалды кагазга түшүргөн А. Чоробаев.

Жогорудагыдай кайчы келген фактыларды салмактап биз төмөнкүдөй жыйынтыкка келдик:

Үч жуз жыл чамасында илгери болгон тарыхый окуянын сюжети эл тарабынан сакталып, кара сөз түрүндө, ыр аралаштыра айтылып келген. Чыгарманын негизги автору – эл. Эгерде эл эсине сак-

*тап үч кылым бою мүүндан-мүүнга мурастан айтып келбесе, Тоголок Молдо да, А. Чоробаев да бул окуядан кабарсыз калышып, «Эр Эшиимдей» поэма жаралмак эмес. Бул бир, экинчиден, поэманин текстинде элдик духтан баштап элдик эпостордун көркөм каражаттарына чейин кеңири пайдаланылгандыктан, анда улуттук колорит бекем сакталып, «сөөгү элдики» экендигинен кабар берип турат. Албетте, жаратуучулардын эмгегин да баалашибыз керек. Алар болбогондо көптөгөн татынакай дастандарыбыз, поэмаларыбыз, жаралбай, сакталбай калмак. Тоголок Молдо да, А. Чоробаев да таланттуу жазгыч акындар. «Эр Эшиимди» поэмага айландыруу шиши экөөнүн төң колунан келээри эске алыйып, жана инв. № 1017 деги «жаздык» – деп көптүк түрдө айтылгандыгын биргелешип чогуу иштешкендиктеринин даилии деп эсептеп, элдик мураска экинчи өмүр берген эки акынга, төң укуктагы жаратуучулар деп баа берүүгө түура келет. Себеби, «өжөр фактывлар» бизди тияк-биякка кылтыңдаттырбай, ушул пикирди айттырууга мажбурлап турат.*

**МУРАТАЛЫ МУКАСОВ,**  
*филология илимдеринин кандидаты*





# ЭР ЭШИМ

(Тоголок Молдонун  
вариантында)



## ТҮГӨЛДҮН БАЙЛЫГЫ

Илгери өткөн заманда,  
Түгөл деген бай болгон.  
Түрүлүп малы эсепсиз,  
Төрт түлүгү шай болгон.  
Күнгөйдөгү кашка суу  
Жумгалга куйган сай болгон.  
Жазы, күзү қыштоосу –  
Сайды бойлоп бай конгон.  
«Түгөл-Сай» деп аталып,  
Белги калган элине.  
Батпаптыр малы жаздаса,  
Мандай-тескей жээгине.  
Окторкой, Кызарт, Сандыкта  
Уй менен төөсү жатчу экен.  
Кокту сайын короолоп,  
Койлору жайыт алчу экен.  
Жер сереси Соң-Көлгө  
Жылдырып жылкы салчу экен.  
Айланы көчүп көлүнө,  
Жүрт жаңыртып барчу экен.  
Жылдан-жылга дүркүрөп,  
Төлүнө төлү кошулган.  
Мал жайыты түгөнүп,  
Оттогон чөбү тосулган.  
Бир күнү Түгөл ойлонун:  
Ала шалбырт жаз менен,  
Боору жазы, кен жерге

Көчөмүн деп наз менен.  
Суусамырға бет алыш,  
Сүрдү малын жылдырып.  
Кабактын кайын, талынан  
Укуругун кыйдырып.  
Учаң тениз көп малын  
Уландарга жыйдырып.  
Үрүн-бараң таң менен  
Үйдүн үстү сыйрылып,  
Алмач өркөч төөлөрдү  
Аркы-терки чөгөртүп,  
Уук учтугун борумдал,  
Казан кабын көмөртүп,  
Жаны тууган уйлардын  
Музоолорун өнөртүп.  
Жаш күлүнүн телчитип,  
Энелерин ээрчитип,  
Суусамырды өрдөтүп,  
Суу-суга малын төлдөтүп,  
Адам да жыргал, мал жыргал  
Айран-кымыз көлдөтүп,  
Торолгондо улагы,  
Жылыш көчү чубады.  
Айдаганда көңүл жай,  
Оюн салыш кунаны.  
Тай куйругун тепкилеп,  
Таркабайт ойноп кумары.  
Ангилер төрдү бербеген,  
Айдаса асоо келбекен.  
Алтымыш отоо жылкы бар,  
Күлүгү күндө жем жеген.  
Алардын баарын имерип,  
Айгырын минсе тердеген.  
Алтоо-жетөө күнүгө  
Сууп турат кермеден.  
Даакылуу кула бышты бар,

Алтымыш чапса желбеген.  
Аны минсе жылкыны  
Айдамга койбой имерген.  
Сырын билбей кээ бирөө,  
Качышат кармап минерден.  
Түгөл бай аны жактырат,  
Шарпкула деген ушу деп.  
Сөөгү тунса бир кезде,  
Эр жигиттин күшү деп.  
**Жайы-кышы** куланын  
Даакысы түшпөйт жонунан.  
— Тулпар го? — деп баа берет  
Түякта тура жогунан.  
**Жылкычылар** элебейт,  
Чапса желбес тогунан.  
Суусамыр оттоп, жайын жеп,  
**Жылкысы** жендей жал алды.  
Картаны карыш казылуу,  
Кулуну кучак сан алды.  
Койлору чың семирип,  
Эшик эндүү жон алды.  
Уйлары онтоп туралбай,  
Төөлөрү жардай ком алды.  
Күзгө жуук болгондо,  
Таласка барып түшүүгө,  
Ниет кылды Түгөл бай  
Ашмарла, Мерки түзүнө.  
— Кополуу жерге күздөтүп,  
**Жайсам**, — деди,— баарысын  
Аягы Талас, башы Чүй  
Чыгыптыр чөбү алысын.  
Мындай сонун жерлерге,  
Ээн жаткан төрлөргө,  
Сугарсам деп жылкыны  
Суук башпат көлдөргө.  
Көчүп түштү Таласка,

Көз жеткис мейкин чөлдөргө.  
Мал борумун карасан,  
Жердин көркү дүнгүрөп.  
Салаа-салаа жылга суу  
Мөңгүдөн түштөт күнгүрөп.  
Суусамырды оттогон,  
Суу-сууга өрдөп токтогон,  
Танаалары бир бөлөк,  
Тай буквалар козголон,  
Чоң буквалар жер чапчып,  
Буртага майын топтогон.  
Тартынып буйла созбогон,  
Тайллагы ээрчиип боздогон.  
Ингени келип эшикке,  
Жетеленип ноктодон.  
Атандар оттоп шородо,  
Койлору жаткан короодо.  
Козулары ирик болуп,  
Куйругу кучак келгендей.  
Улагы әркеч сыйктуу  
Ташка чыгат мергендей.  
Тарсылдашып сүзүшсө,  
Такымынан челгендей.  
Башындағы мүйүзү  
Найза аштап бергендей.  
Малдын баары жайдары  
Баш, аягы көп жерде.  
Көркүнө чыгып талаанын  
Көнүлүнө төп жерде.  
Жата берсин Түгөл бай  
Жайып малын откоруп.  
Субайларын төрлөрдөн  
Эч ким барбайт жоктошуп.  
Ээн-жайкын жатышты  
Жылкычы, койчу, уйчулар.  
Олуж-Ата, Талааста

Кыпчактын калың журту бар.  
Элин тамам башкарган  
Эр Эшимдэй ханы бар.  
Тоо туруштук бергисиз  
Толкуну күчтүү шаңы бар.  
Жортуулчусун жиберип,  
Жол тостурат күнүндө.  
Кайгуулга киши чыгарып,  
Кароол коёт түнүндө.  
Кайгуулчудан кеп угуп,  
Калың мал келди деп угуп.  
Ушакчыдан кеп угуп,  
Душман келди деп угуп.  
Эр Эшим катуу оолугуп,  
Буйрук кылды элине.  
— Жылкы тийип ал! — деди  
Көргөн-билгендерине —  
Жеримди, сууму боктогон,  
Желеге кулун топтогон,  
Кандай адам ал өзү  
Кабарлашпай оттогон?  
Четинен тийип алынар,  
Малына колду салынар.  
Душман болсо чалынар,  
Түп көтөрө чабынар.  
Ата-атанын уулунан  
Бирден киши барынар.  
Азаматтар, жигиттер,  
Айтканымды угунар.  
Кайдан келген эмесин?  
Жарабайт де мунунар.  
Жаагын жарып тамгалап,  
Сакалдарын жулунар.  
Колго чочмор карманар,  
Коркпой кирип байканар.  
Колот толгон жылкынын

Субайынан айданар.  
Кой деп келген жан болсо,  
Колу-бутун байлаңар.  
Уруксатсыз бу жерде  
Учан-тениз мал менен,  
Эч болбосо уташып,  
Эр Эшимдей хан менен.  
Анан мында келүүчү,  
Алманын кабат берүүчү.  
Адамдын баары маакул деп,  
Айтканына көнүүчү.  
Аны кылбас бейбаштын  
Айдал малын бөлүүчү. –  
Деп ошентип кордуктап,  
Жылкы тийип келгиле.  
Канчалык эл болду экен,  
Маани жайын билгиле. –  
Деп Эр Эшим айтканда,  
Эли карап турбады.  
Буулугуп жүргөн жигиттер  
Буйругун эки кылбады.  
Чапкан бойдон жарышып,  
Тизгин колдо карышып,  
Тийме-тийме жылкыдан  
Четинен бөлүп алышып.  
Талаа менен чандатып,  
Таластын ичин шандатып.  
Каскак менен кубалап,  
Капталга чаап койгулап,  
Айыл сайын кур эмес,  
Алып келип сойгулап.  
Кемпир ашы өндөнтүп,  
Кемегесин ойгулап.  
Келин-кызы чогулуп,  
Келгендин баары тойгулап,  
Жата берди бир топ күн

Эр Эшимдин доорунда.  
Эртели-кеч жигиттер  
Эки колу боорунда.  
Тийип кеткен жылкынын  
Суроо салып артынан.  
Эч кимиси келген жок  
Түгөл байдын калкынан.  
Жылкычылар башта эле,  
Айтса Түгөл мейли дейт, –  
Кайгырбаңар, балдарым,  
Калганын багып жейли – дейт  
Жок сурап хандын айлына,  
Бастырып бириң барба дейт.  
Элимди ууру туткан ким?  
Башын жарып канда дейт.  
Койчу, уйчу, жылкычы,  
Кордук көрүп калба дейт.  
Элдин ээси эр болот,  
Амалы көп анда дейт.  
Топук кылыш Түгөл бай,  
Кеткен малга кейибейт.  
Канаат карын тойгузат,  
Калганы болот деги дейт.  
Арадан бир ай өткөн сон,  
Эр Эшим туруп таң калды.  
Жок сурап мага бир келбейт,  
Кайта кетип калганбы?  
Же болбосо көп малын  
Дагы башка эл алганбы?  
Кокустан душман кол салса,  
Берели буга жардамды.  
Ой обозгер жигиттер,  
Жүргүлө байга барагы.  
Ким экенин текшерип,  
Абдан сөзгө каналы.  
Билеселүү жан болсо,

Берген сыйын алалы.  
Билимсиз душман а болсо,  
Бириңдетип чабалы.  
Ченчи болсо калмактан,  
Мойнуна зоолу салалы.  
Укуругун сындырып,  
Уугун отко жагалы.  
Керегесин кыйратып,  
Келин-кызын ыйлатып,  
Төөлөрүн тизип матаильы.  
Төрт түлүгүн жыйнатып,  
Эгерде жакшы бай болсо,  
Келели абдан сыйлашып.  
Дос бололу ант менен,  
Алтын-жездей чырмашып.  
Деп аттанып жол менен,  
Чекене чабуул кол менен.  
Тандалмалуу баары бар,  
Тасып калган кары бар.  
Тандайы таншып сүйлөгөн  
Талықпаган чечен бар.  
Кырк жигити кырк бөлөк,  
Кыргыздан башка нечен бар.  
Обозгер бар, баары бар,  
Оюнга шыктуу дагы бар.  
Найзакерден эри бар,  
Баатырлары деги бар.  
Ак бараң атып, маш болгон,  
Адис мергендери бар.  
Ашта-тойдо ырдаган  
Адамдан шайыр ырчы бар.  
Айбандын түрүн тааныган  
Жанында аяр сынчы бар.  
Анча-мынча эл менен,  
Бастырып калды шарт этип.  
Эңчегер бойлуу Эр Эшим,

Итегидей барк этип.  
Баруучу жери Түгөлдүн,  
Айлына жакын калганда,  
Көп жылкыны аралап,  
Көрүп назар салганда.  
Эр Эшим айтып сынчыдан:  
– Тандагын деди жылкыдан!  
Күлүгү болсо көрүп бер,  
Бууданын байкап билип бер.  
Тулпарын тандап белгилеп,  
Көнүлүмө илип бер.  
Дегенинде сынчысы,  
Байкап назар салганда.  
Баштан-аяк аралап,  
Айылга жакын калганда.  
Көзү түштү, байкады,  
Даакылуу кула быштыга.  
Желеден алыс кетпеген,  
Такымдан алса теппеген.  
Камчыланса баспаган,  
Карман минсе аксаган.  
Даакы жүнү түшпөгөн,  
Кум сирке басып биттеген.  
Желедеги Куланы  
Сынчысы тооруп тиктеген,  
Эр Эшимдей бегине  
Маани-жайын билдириди.  
«Тулпар ушу эжен» деп,  
Көнүлүнө түйдүрдү.  
Көп жылкынын ээси,  
Марттык кылса, мал берер.  
«Хан үйүмө келди» деп,  
Кара куйрук нар берер.  
Же болбосо жылкыдан,  
Тандамалын апкелер.  
Үйдөн куру чыкпа деп,

Мингизүүгө ат берер.  
Андайын коюп Қуланы,  
Алсанызы сизге чак келер.  
Минсениз жолун ачылып,  
Алда таала бак берер. –  
Дегенинде Эр Эшим,  
Көнүлүндө кымылдала,  
Барды байдын үйнө,  
Ичтен тынып жымылдала.  
Эр Эшим салам берди эле,  
Эшигине келди эле.  
Аттарын алыш уландар,  
Аса байлап киргизди.  
Төтөгөлүү чоң үйгө,  
Сейилдикке тигичүү,  
Сегиз канат боз үйгө.  
Орун алды келген эл,  
Катарлашып эр жакка.  
Көпчүлүгү байкайып,  
Көз салышты төр жакка.  
Көз имерип караса,  
Кара кашка ныпчалар.  
Катар-катар жыйылган.  
Капка салган күмүшү  
Капшытында үйүлгөн.  
Кырмандагы буудайдын  
Кызылындай үйүргөн.  
Жүгөрүдөй шуруулар  
Жүк бурчунда төгулгөн.  
Кабаттап тизген бермети  
Берекелүү көрүнгөн.  
Бутагы сайын кур эмес,  
Бакандарга илинген.  
Машрөө, манат, макмалы,  
Башайы менен барча бар.  
Көпчүлүктүн көзүнө,

Көрүнбөгөн канча бар.  
Буулум менен булгун бар,  
Буулган канча куржун бар.  
Жибектен эшкен аркан бар,  
Урушка кийчүү калкан бар.  
Шурудан кылган буйла бар,  
Аруудан буюм кыйла бар.  
Көргөндүн көзү талгандай,  
Көрбөгөнгө жалгандай.  
Телегейи тептегиз,  
Бар сарамжал колунда.  
Байбичеси байланган  
Бапиктуү чачбак жонунда.  
Желбекей ичик жамынган,  
Желбирөөч сөйкө тагылган.  
Түгөлбай өзү картайган,  
Түлөк күштай багылган.  
Тотудай күндө тараңып,  
Кунудан постек салынган  
Байбичеси ылайык  
Бактысына табылган.  
Жайланышып олтуурп,  
Жай сурады Эр Эшим.  
Арва-парва сөз менен  
Ал сурады Эр Эшим.  
Баштан-аяк билгенин  
Айтып абдан таанышты.  
Эр Эшим менен Түгөлбай  
Эзилип сөзгө канышты.  
Кымыз ичиp кызышып,  
Чекеден тер сызышып,  
Пейилдери түшүшүп,  
Бир-бирине ысышып,  
А дегенде эр Эшим,  
Жылкы тийип алганын.  
Козголбогон көп малга,

Суук колун салганын.  
Душманбы же элби деп,  
Туюк сыноо кылганын.  
Жылкы издең, жок сурап,  
Барбаганын козгоду.  
Элден анын жообун  
Албаганын козгоду.  
Анда Түгөл кеп айтат,  
Таң калчу сөздү әми айтат:  
– Ой эр Эшім ханым ай,  
Ой-тоо да менин малым ай.  
Кайсы бириң жоктоймун,  
Кайғыртып азиз жанымды ай.  
Жетишет го өмүргө  
Калган-каткан дүнүйөм.  
Карышкыр жесе канчасын,  
Кай бирине күйүгөм.  
Сурабай бирөө мал алса,  
Каткырып, күлүп сүйүнөм.  
Мейман келсө күштаймын,  
Берекелүү үйүмдөн.  
Бала-чака жеп турсун,  
Байталдардан карматып.  
Эриккенде жигиттер,  
Эшик алдын кандастып.  
Керек болсо алыңыз,  
Өспүрүмдөн тандатып. –  
Деп Түгөлбай айтканда,  
Эр Эшім катуу уялды,  
«Байга бекер кылышмын,  
Бет карагыс зыянды».  
Деп ичинде ойлонуп,  
Эшик жакка чыгышты.  
Ээн-жайкын басышып,  
Бир-бирине шыбышты.  
Күбүрөшүп сүйлөшүп,

Байлыгына көз салды.  
Сынчы кирип үйүнө,  
Байбичеге сөз салды:  
– О... байбиче, байбиче,  
Айтып көрбөй жооп айт.  
Сөз сурайын деп кирдим,  
Эркин тоодон келипсиз.  
Эсеби көп мал менен,  
Көчүпсүнөр жазында  
Ала шалбырт кар менен.  
Керме тоонун Сары Өзөн,  
Келипсинөр шаң менен.  
Эчен сонун төрлөргө,  
Мал откозгон даң менен.  
Эми сизден сурайын.  
Жылкы канча, уй канча?  
Кумурскадай жайылат,  
Коюн канча, кул канча?  
Кут үйүнөн куюлат,  
Куржундагы пул канча?  
Айры өркөтөн төө канча?  
Кызыл куйруқ нар канча?  
Кызыктырган адамды  
Төрт түлүктүү мал канча?  
Дегенинде байбиче,  
Жооп берди сынчыга.  
Хан алдында биргелеш,  
Кадыр таап турчуга:  
– Айланайын мейманым,  
Кайсы бирин айтамын?  
Айдал жүргөн бу малдын  
Аз-көбүн шундан байкагын.  
Башы базар турукта,  
Аягы кептеш кудукта.  
Туурасы Соң-Көл, Октокой,  
Жеримди байка унутпа.

Ошонун баары калың мал,  
Сырымды сурап қурутпа.  
Байлыгы менен адамдын  
Жетеби башы булутка.  
Сырымды кантип айтайын?  
Бет жуубаган жунукка.  
Жумгал ата – Мекеним,  
Айтпаймын сөздүн бекерин.  
Ээн калган көп малдын,  
Эсебин билбейт экемин.  
Тиги журттан көчөрдө,  
Кара кашка торпоктон,  
Бир күндө үч жүз биттетти,  
Мурдуна тагып боркоктон.  
Андан кийин алты кап,  
Арчадан чүлүк буудурдум.  
Мурдун көзөп, аласын,  
Самындастып жуудурдум.  
Ала торпок андан көп,  
Алты кап чүлүк жетпеди.  
Айдаганга баш бербей,  
Айылдын үстүн тепседи.  
Кызылынан кыйла бар,  
Карасынан канча бар.  
Сараласы сандан көп,  
Ала бөйрөк андан көп.  
Көгаласы мындан көп,  
Күрөндөрү күмдан көп.  
Жылкынын жайын сурасан,  
Жебелеп баскан буудан көп,  
Торусунан кара көп,  
Карасынан ала көп,  
Жәэрдеси жана көп.  
Көпчүлүгү кара көк,  
Сарысынан кула көп,  
Балдактуусу жуда көп.

Тууну жыккан күлүк көп,  
Толуп жаткан мүлүк көп.  
Короо-короо койлор бар,  
Козусунан ирик көп.  
Атанаңан буура көп,  
Буулуп жаткан чууда көп.  
Буурасынан инген көп,  
Булкулдатып минген көп.  
Тубар малдан төлү көп,  
Тирүүсүнөн өлүү көп.  
Айланайын мейманым,  
Кайсы бириң сурайсын!  
Канчалык эсеп билалбайм,  
Кандай айтсам ынайсын?  
Балдарым бар, малым бар,  
Байбиче болгон чагым бар. –  
Деп ошентип басылды,  
Кыздарбек аттуу байбиче.  
Кайра суроо сурады,  
Сынчы мейман ангыча:  
– Ушунчалык көп малга,  
Тоёт бекен көзүнүз?  
Төркүнүң ким, төзүң ким?  
Не жаштасыз өзүнүз?  
Дегенинде сынчыга,  
Жооп берди Кыздарбек,  
Адамгерлик белгиси,  
Айткан сөзүн күштар деп:  
– Айланайын мейманым,  
Жашым әлүү бирдемин,  
Жайсыз үйгө кирбедим.  
Жайылып жаткан көп малга.  
Көз тойгонун билбедим.  
Төркүнүм төмөн Саруулар,  
Түрүлгөн малдын баары бар.  
Адам көзү курусун,

Тойбойт экен дүйнөгө.  
Кайра-кайра көп малды  
Карагым келет күндө эле.  
Жалганда жалгыз малы жок,  
Жардылар жүрөт тим да эле.  
Ошолор байдан топуктуу  
Деп ойлоймун мен да эле.  
Айланайын мейманым,  
Адам көзү курусун,  
Мендеби ач көз, кимдеби?  
Ким билиптири мунусун.  
Өз көзүмдү сыйнадым,  
Тойгондун жайын сурадын.  
Угуп тургун, мейманым,  
Укмуштун жайын улайын.  
Былтыркы жылы Түгөл бай,  
Бастырыптыр эригип.  
Ал ангыча алдынан,  
Жылкычылар кезигип,  
Бир үйүр тоодак көргөнү  
Түгөл байга сезилип.  
Угары менен токтобой,  
Көнүлү катуу берилип.  
Атып келди бир тоодак,  
Казы алган экен семирип.  
Жүнүн жулуп, баканга  
Шилисинен илгемин.  
Учуп жүргөн канаттуу  
Семирерин билбедим.  
Чаткаяктан майлары  
Таамп турду чыпылдалап.  
Тогуз карыш чараны  
Алдына тоздум кыпылдалап.  
Ошо чарам үч толду  
Бир тоодактын майына.  
Анда көзүм бир тойгон,

Айттым Тұгөл байыма.  
Учан-тениз көп малга  
Тойбогон көз бир күнү.  
Топуракка тоёр деп,  
Тобо қылам күн-түнү.  
Туулгандан бер жакка  
Дөөлөт башка орноду.  
Төрт тұлұқ мал биригип  
Бир тоодакча болбоду.  
Айланайын мейманым,  
Менин сырым мына ушу,  
Көргөн-билген укмушту  
Айттым сизге чыны ушу. –  
Дегенде угуп сынчысы,  
Чери сөзгө жазылды.  
«Атын буруп көём» – деп,  
Ал өндөнгөн асылды! –  
Кыздарбек деп айтпаймын,  
Тұгөл байга түбелүк,  
Жарапшып қалған себептен,  
Мен калысмын күбөлүк.  
Атын Жарап болсун деп,  
Тукумун жүзгө толсун деп.  
Чын сырынды сен айттын,  
Уугундун учу узарар.  
Жерге өсүп көбәйүп,  
Уулун уруудан чыккан кыз алар.  
Деп, батасын берди эле,  
Эр Эшимдин сынчысы.  
Дүңгүрөп жатат талаада,  
Тұгөл байдын жылкысы.  
Ал байбиче балдарын:  
«Жараптар» деп атаган.  
Аңгемеси чечилет,  
Арт жагында – катаган.  
Не себептен болгону,

Таралат Тұгөл атадан.  
Эшиктеки меймандар  
Үйгө кирип, наар ичиш.  
Казандатып эт салып,  
Кымызын чардап дагы ичиш.  
Түштүгүнө тай жешип,  
Казы кертип, май жешип.  
Аттанарда аларга  
Кәэжимден кымқап кийгизип.  
Тогуздал торко тон коюп,  
Байлығын Тұгөл билгизип.  
Эр Эшімге жылқыдан  
Тандап күлүк мингизип.  
– Узасын деп үйүмдөн,  
Жылқычылар, чап – деди.  
Баш-аяғын аралап,  
Күлүгүн ылғап тап деди.  
Анда әр Эшім сүйлөдү,  
Тұгөл байга бурулуп.  
Отурғандын баарына  
Айткан сөзү угулуп:  
– Ой Тұгөл бай, Тұгөл бай,  
Мен әр Эшім болгону.  
Алты атамдан бер жакка  
Баатыр атка конгону.  
Бир арманым ичимде,  
Тулпар атка жетпедим.  
Тұн уйқумду үч бөлүп,  
Жүрөгүм туйлап дегдедим.  
Алдыма минген кадиктүү,  
Бир тулпардын жогунан,  
Чын колду баштап бир жакка,  
Чыкпадым Қыпчак тобунан.  
Катылып жүргөн калмакты,  
Кайра чаап албадым.  
Кыргызды чилдей тараткан,

Кытайга бұлук салбадым.  
Эч болбосо береки,  
Казакка чалғын чалбадым.  
Бизден мурун өтүптүр,  
Канча баатыр, кана хан.  
Ошолордо бир-бирден,  
Болгон экен ач буудан.  
Мисалы тулпар Аккула,  
Манас минсе чак кула.  
Семетейдин Тайбуурул,  
Таалайга бүткөн мал тура.  
Ээсинин баркын көтөргөн,  
Арбактуу жылкы ал тура.  
Ошолордун атындай,  
Мартабамды арттыра.  
Алып учуп жүргөндөй,  
Бар экен сизде Шарпкула.  
Желенизден көргөмүн,  
Көрүп көнүл бөлгөмүн.  
Эби келсе бериниз,  
Күчү болсун куланын.  
Башы менен дегенге,  
Бек уялыш турамын.  
Жанымдагы әлдерге  
Сарпай жаап сыйладың,  
Жана да күлүк берем – деп,  
Уялтып мени кыйнадың.  
Жылкынызга кол салган  
Айып менде получу.  
Кайтып анын үстүнө  
Алганда кантип онучу?  
Ыраазымын, Түгөл бай,  
Тандап берген атына.  
Шарпкуланын күчүн бер,  
Душманымдан сак болуп,  
Өз боюма чак болуп,

Кытай келсе барайын,  
Кызыл кыргын салайын.  
Калмак келсе камынып,  
Калкымды аман багайын.  
Мойнуна тумар тагайын,  
Жолборс үртүк жабайын.  
Тушума байлап алайын,  
Душман изин чалайын.  
Туйгун жаткан элиме  
Туюнтай басып жоо келсе,  
Туу көтөрүп жөнөйүн.  
Тулпар жайын көрөйүн,  
Душман канын төгөйүн.  
Агыны катуу суу келсе,  
Байлагандай бөгөйүн.  
Жыргап жаткан элимдин,  
Жыгылганын жөлөйүн.  
Акыреттик сиз менен,  
Аяш-адаш болоюн.  
Ага-инидей сыйлашып,  
Арка бериш коноюн. –  
Дегенде жооп кайтарбай,  
Бербеймин деп айта албай,  
Шарпкуланын маанисин,  
Эр Эшимге туюнтуп,  
«Карман алыш келгин» – деп,  
Жылкычыга буюртуп,  
Тулпарлыгын белгилеп,  
Айтып турган жери ушу.  
Угуп турган эр Эшим, –  
Кыпчактардын беги ушу.



## ТҮГӨЛ БАЙДЫН СӨЗҮ

Ой Эр Эшим береним,  
Элди баккан кененим.  
Мен Жумгалда турганда,  
Бээ байлаган желенин,  
Жанына барып бир күнү,  
Жайылсын бээлер дегемин.  
Нак ошондо мен сизге,  
Көргөнүмдү айтып беремин.  
Базар турук Чатында,  
Марал өндүү сур неме.  
Күндүн көзү чачырап,  
Чыккан кезде турду эле.  
Жылкыларды аралап,  
Бир бээни бөлүп кууду эле.  
Карап турсам капиталдал,  
Айдал кетти туура эле.  
Темгил-темгил чаары бар,  
Келте куйрук эшек жал.  
Төрт аягы балдактуу,  
Мен көрбөгөн сонун мал.  
Кайкы кара бээмди,  
Кууган бойдон жоголду.  
Издебедим артынан,  
Ансайын ишим онолду.  
Ошо түнү карасам,  
Ай төбөдөн тоголду.  
Жылдыз жайнап жаркырап,  
Кадыр түн үйгө оролду.  
Ай туюктан бээ союп,  
Ак сарбашыл кой союп  
Ага-иниге түлөө деп,  
Айыл-апага тай союп.  
Түштө түтүн булаттым,  
Түтүнгө түтүн улаттым.

Базар турук өөнүнө  
Жылкымды айдап чубаттым.  
Келерки жылы кышында,  
Келди кайтып кара бәэ.  
Үйүрүнө кошулуп,  
Нышап болду адам ээ.  
Эрте токтоп калыптыр,  
Тубарына чукулдап,  
Чидерип басып турган сон,  
Алдынан чыктым утурлап.  
Атайын андып мен барып,  
Карамалап жаткамын.  
Тандын үрүл-бүрүлдө,  
Шыйрагынан тарткамын.  
Тунгагын жарып таштагам,  
Туары менен шактаган.  
Энесинин үстүнөн,  
Каршы-терши аттаган.  
Жаныбарым кулундун,  
Жанына барсам качпаган.  
Сур кула болчу ыраны,  
Тилик түшкөн кулагы.  
Көргөндөргө бир кызык,  
«Күйругу жок қулун» деп.  
Аң-таң калып жүрүүчү.  
Алда кандай ырым деп,  
Чыктага байлан чатылбай,  
Башына нокто катылбай,  
Жыл маалына бүт эмген,  
Тайында да сүт эмген.  
Кунанында кур болуп,  
Үч жыл удаа үч эмген  
Ушу быйыл бышты эле,  
Ноктолоп аркан сүйрөттүм.  
Жибектен чылбыр эштирдим,  
Жылкычыга үйрөттүм.

Туулгандан бер жакка,  
Үстүнөн даакы түшпөдү.  
Күйругу өсүп чубалып,  
Бакайына түшкөнү.  
Аран әле чычаны  
Төрт элиге толду бейм.  
Карчыты кен жайылып,  
Күйругу кучак болду бейм.  
Биз Жумгалда турганда,  
Жалгыз өзү кетчү әле.  
Базар турук суусуна,  
Көз ачканча жетчү әле.  
Кайра келип, желеден  
Нары-бери аттачу.  
Үч жылдан бери байкаймын,  
Жылкыдай жуушап жатпаучу.  
Жайы-кышы дебестен,  
Бөлөк суудан татпаучу.  
Соң-Көлгө барса Шарпкула,  
Жылкы менен жайылат.  
Күндүз көрсө, түндө жок,  
Туулган жерге кайрылат.  
Көрүнбөйт деп издесе,  
Желеден кайта табылат.  
Анда-санда көргөн әл:  
– Базар турук суусунан.  
Таңга маал ичет – деп,  
Айтышат жайы-кышынан.  
Карман минсе куланы,  
Кашандыгы дагы бар.  
Каршы-терши камчы уруп,  
Таякты жейт жаныбар.  
Суусамыр менен бу жерге,  
Келгенден бери ойлосом.  
Ағын суунун башынан  
Барып ичет болжосом.

Анткен менен семирбейт,  
Аңгилерче элирбейт.  
Желеден алыс кете албайт,  
Качааган кууса жете албайт.  
Кармап минип жылкыны,  
Жыйнамакка камынса.  
Аш бышымда топтолуп,  
Ыраагы жакын табылса,  
Таң калбас адам эркиби,  
Караанын көргөн жерлерден.  
Кайрылып жылкы чогулса,  
Колот-колот төрлөрдөн.  
Касиет бардай билемин,  
Тулпар го деп жүрөмүн.  
Эки жакка бастырып,  
Эриккенде минемин.  
Биздин Базар-Туруктан,  
Суусу таза тунуктан.  
Ичкен айгыр караса,  
Тулпар чыгат уруктан. –  
Дешчү эле мурунку  
Өтүп кеткен карылар.  
Мактады деп ойлобон,  
Ар кимдин сүйгөн малы бар.  
Баам кылып угунуз,  
Ой эр Эшим бегим ай,  
Кара бәэни айдаган,  
Кандай эме дедим ай.  
Темгил чаар тайкы жал,  
Тегерек туяк кайкы мал.  
Тоо кайыбы көрүнөт,  
Тотудай жүнү бөлүнөт.  
Тобурчак сыны көрүнөт.  
Томукка жалы төгүлөт.  
Куланбы дейм кумдагы?  
Куулганбы бул дагы?

Ойноп түшүп келгенби  
Ой менен тоо, кырдагы?  
Нак ошондон туулуп,  
Тулпар болуп калганбы?  
Туягында тура жок,  
Кантеп айтат жалганды?  
Кааласаңыз алышыз,  
Кастарлап жакшы багышыз.  
Сөөгү тунган болжолдо,  
Душмандын жолун чалышыз.  
Деп, Түгөл бай жылкыдан  
Алдырып келди Куланы.  
Эр Эшимдей баатырдын  
Сөзүн эки кылабы?  
Эәрин алыш токутуп,  
Жалын тарарап сылады.  
Ачылгансып кабагы,  
Кайчыланып кулагы.  
Аттанарда кыйшайып,  
Бүгө берди тизесин.  
Шап Эр Эшим аттанды,  
Шаркылдатып кисесин.  
Бастырганда чатынан  
Суурула түшүп жорголоп.  
Жалт-жулт этип каранып,  
Жүрүшүн түрдүү пормолоп.  
Кыялданып кылтылдал,  
Кубулуп жүнү жылтылдал.  
– Кош эми! – деп, Эр Эшим  
Бастыра берип кеткенде.  
Бай Түгөл менен турган эл,  
Көнүлүн атка бурган эл.  
Түштөндүрүп, сый берип,  
Ызат-урмат кылган эл.  
Жарданышып таң қалып,  
Байкап калды Түгөл бай:  
– Ат ээсин тапкан экен – деп,

Дембе-дем сылап сакалын.  
Жайқап калды Тұгөл бай,  
Жүрүшүнө кубанып.  
Сөзү сөзгө уланып:  
Жылкычылар токмоктоп,  
Жыттыгып калган эмедей,  
Алмак-салмак миничү,  
Кешик жок эле кенедей.  
Эми багың ачылды,  
Эрдин аты атанып,  
Суратпай бербей Куланы.  
Менден өткөн каталық,  
Жаныбарым Шарпкула,  
Аркырасын араанын.  
Суук душман көзүнө  
Сүрдүү болсун караанын.  
Эр канаты жаныбар,  
Ак жолтой бол Эшимге.  
Мал да болсон бактуу бол,  
Намызынды кетирбе. –  
Деп, жөнөттү Тұгөл бай,  
Шарпкуланы мингизип.  
Эр Эшимге бир катар  
Манат чепкен кийгизип.  
Эр Эшим барып үйүнө,  
Эл эскирткен бийине.  
Куланын жайын билдирип,  
Арпа түктөп илдирип.  
Аземдетип бактырып,  
Алтын мамы кактырып.  
Жолборс уртүк жаптырып,  
Салтанатын арттырып.  
Көбүк карга ағытты,  
Сынчынын сөзү боюнча,  
Жанына үч ат коштурду,  
Жайдары бол деп оюнча.  
Жыл маалында бир атты

Сойду Эр Эшим согумга,  
Кара кемик чучугу  
Бар экен эки колунда.  
Жыйырма төрт ай өткөндө,  
Жана сойду бирөөнү,  
Жиликтердин баш-башы  
Агара элек сөөгү.  
Отуз алты ай болгондо,  
Үч жылга кур толгондо,  
Калган бир атты соём деп,  
Сынчысы айткан болжолго,  
Толду эми деп сойгондо,  
Кемиктин башын ойгондо.  
Кенедей жерде кара жок,  
Сөөгү тунуп агарып,  
Кара эти жок май болуп.  
Калгандыгы баары анык,  
«Эми көөнүм тынды деп,  
Шарпкула сөөгү тунду» деп.  
Колго байлас кайтартып,  
Куйругун кучак жайкалтып.  
Жалын тараап бөлдүрүп,  
Жакшы сылап көндүрүп.  
Сууган сайын суналып,  
Мамыда турат қыналып.  
Сыны чыгып сыртына  
Шаңына шан уланып.  
Даакы жүнү жоголуп,  
Так секирип онолуп.  
Мамынын башын кемирип,  
Кайтарган сайын семирип.  
Жогор жагын көп тиктеп,  
Жоо көргөндөй элирип.  
Жети күнгө чөп жебей,  
Жерди чапчып койгулайт.  
Музду бузуп талкалап,  
Буту менен ойгулайт.

Бактысына табылган,  
Мандаидагы жылдызы,  
Жата берсин Эшимдин  
Жергелүү калың кыргызы.

**ЭМКИ СӨЗ СУУК ДУШМАН АЖААН  
ДЕГЕН КАЛМАКТЫН КЫРГЫЗГА  
КОЛ САЛЫШЫНАН БАШТАЛАТ**

Калмактардын Ажааны,  
Калк куруткан дажалы.  
Кураачысын көп кылып,  
Төлгөчүсүн төп кылып.  
Балчыларын баш кылып,  
Бал китебин ачтырып.  
Сыйкырчысын жүрмөлөп  
Ак чопкутун бүрмөлөп.  
Азууларын кайрашып,  
Кара курттай жайнашып,  
Кечилдерин чогултуп,  
Кесирлүүсүн тоорултуп.  
Кыргыздарын кырам деп,  
Кыяматтай кылам деп.  
Жайчыларын жайлатып,  
Жай ташын сууга байлатып.  
Асманда булут бүркөлтүп,  
Айланасын чүмкөлтүп.  
Көнөктүн оозун алдырып,  
Көктөн мөндүр жаадырып.  
Тескери шамал шыбыргак,  
Кара бороон дырылдап.  
Учуруп кетчү эмедей,  
Утур-тетир ырылдап.  
Сегиз сай мөндүр куюлуп,  
Уйгу-туйгу шырылдап.  
Асмандағы канаттуу

Жерге түшүп чырылдап.  
Кумдуу шагыл майда таш  
Учуп жатат зырылдап.  
Жерден жети таш алып,  
Ого бетер ырымдал.  
Кара сууга салдырып,  
Кардан изди чалдырып,  
Булактын көзүн муздатып,  
Музда жүрсө сыйздатып.  
Бөксөгө туман курчатып,  
Сел жүргүздү капитатып.  
Арыбы көп аярлар,  
Өздөрү көзгө көрүнбөй.  
Кара калмак амалкөй,  
Каптап келет бөлүнбөй.  
Каркыранын башынан,  
Буурул түндүн сазынан.  
Жалпы калмак кол ашып,  
Жол түшө элек жон ашып.  
Жай саратан күнүндө,  
Кыяматтай жут болуп,  
Жердин жүзү көк кайкы  
Кар аралаш муз болуп.  
Жайкалган шибер көрүнбөй,  
Жайдын күнү кыш болуп.  
Көл башында көп кыргыз,  
А дегенде туш болуп.  
Калмактын кара дубасы,  
Күндү жайлап окуган.  
Кечилдердин амалын  
Эр Эшим угуп чочуган.  
Калың әлди аралап,  
Каптап келген жери ушу.  
Калмак ханы, кол башы –  
Канкор Ажаан эр ушу.  
Көл башында кыргызы,  
Талгардагы казакты,

Такыр чаап кыйратып,  
Тарттырыптыр азапты.  
Тандалмалуу жерди алыш,  
Тарпын койбой элди алыш.  
Ырыски көктөн қуюлган  
Ысык-Көлдөй көлдү алыш.  
Тукум курут кылам деп,  
Туудурбастан қырам деп.  
Боюнда бар аялды  
Жара тартып өлтүргөн.  
Керәэз айтпай арманда,  
Коштошо албай төркүндөн,  
Чабылгандар чачылган,  
Асманга күлдү сапырган.  
Кайчы, тулга, казанды  
Каршы-терши талкалап.  
Басып алган кыргыздын  
Башын жарган балталап.  
Ажаан деген жаяны,  
Азуусу өткүр чаяны.  
Жыргап жаткан кыргызга  
Жылыга тийген залалы.  
Мына ошондо далай эл  
Туш-туш жакка тарады.  
Кабарчыдан кеп угуп,  
Калмак келди деп угуп.  
Ак кағаздан кеп угуп,  
Анжыян арка эл угуп.  
Атпай элди кууруп,  
Ажаан келди деп угуп.  
Кыпчактардын эр Эшим,  
Элине айтып кенешин. –  
Баатыр кыпчак кайда деп,  
Баарынар жер чайла – деп.  
Эсебин алыш эл жыйып,  
Эшигине топтотуп.  
Арбын кошун алууга,

Акыл-кенеш токтотуп.  
Элинен алды миң киши,  
Калганы жок билгичи.  
Ошон үчүн кат берип,  
Доол байлап ат берип.  
Катагандын ханына,  
Кабар берди чакырып.  
Эркин жаткан жыргашып,  
Эли минтип чачылып.  
Достошомун деп ойлооп,  
Душман келип кыскандан.  
Аскери колдо аз үчүн,  
Айлын қалмак бузгандан.  
Кабыргалаш жатуучуу,  
Катагандын элдери.  
Калкы көчмөн, аралаш  
Катарлаш эле жерлери.  
Кыпчактын төмөн жагында,  
Күркүрөөнүн сайында.  
Катаганды башкарган.  
Хан Турсун бар тагында.  
Бир чекеси элинин,  
Ташкендин кыйдам тушунда.  
Бир чекеси Сайрандын,  
Талас жаккы тышында.  
Ортосу Тұлқы-Башыда,  
Орчуны турат ушунда.  
Ойротко дайын катаган.  
Отурат жайы-кышында.  
Хан Турсунду чакырып,  
Үлүш берди Эр Эшим.  
Әтке аралаш тарттырып,  
Құрұч берди Эр Эшим.  
Алтымыш жамбы куржундан  
Күмүш берди Эр Эшим.  
Достугу үчүн тогуздал,  
Жорго берди Эр Эшим.

Ойротту чаап келгендей,  
Олжо берди Эр Эшим.  
Кунан чабыш, ат чабыш,  
Моөрөйү көп эр сайыш.  
Ар санатын арттырып,  
Көк бөрүсүн тарттырып,  
Хан Турсун менен дос болуп,  
Эзилип көнүл кош болуп.  
Кылыштын мизин жалашып,  
Мынтык оозун өбүшүп.  
Ант кылышып турганда,  
Катаган, кыпчак көрүшүп.  
Эр Эшим элин тапшырып,  
Хан Турсундай досуна.  
Акыретте күйбө деп,  
Антташкан достун отуна.  
Мен кетемин калмакка,  
Намызымды алмакка.  
Айлымды сага тапшырдым,  
Сени койсом арбакка.  
Дедим эле оюмда,  
Талаң кылыш бармакка.  
Ошон үчүн чакырдым  
Кеңешимди салмакка.  
Каарын төккөн катуу жоо,  
Камап кирип келиптир.  
Казак менен кыргыздын,  
Канын суудай төгүптур.  
Намыс үчүн нар жакка,  
Кетирели кубалап.  
Бир четинен кыргызды,  
Чапкан экен будалап.  
Жерге туман салыптыр  
Жай жайлатып дубалап,  
Угуп карап турбаймын,  
Урушка-уруш уланат,  
Буга, досум, не дейсин?

Билгенинди сүйлөгүн.  
Айтарым ушу мен сага,  
Калган элди бийлегин.  
Журтум сенде аманат,  
Кайтарган жоодон саламат.  
Каары катуу калмакка,  
Карышкырдай аралап.  
Кара курттай кечилди,  
Каптайын барып камалап.  
Кайрылып андан келгиче,  
Калбасын журтум талаалап.  
Канаттууга кактырба,  
Кас душманга чаптырба.  
Катын, бала алсызды,  
Кул-күн кылып саттырба.  
Тумшуктууга чокутпа,  
Тырмактууга тыттырба.  
Түрү суук жоо келсе,  
Түшүрбөгүн туткунга.  
Уй түгүндөй көп калмак,  
Уйпалайын мен барып.  
Эсен-аман келгиче,  
Эл башкарған сен калып.  
Анда досу хан Турсун,  
Эр Эшимге ант кылып:  
— Ой жан досум, жан досум  
Оюнда күмөн болбосун.  
Ишинди кудай ондосун.  
Кожо-Асаным колдосун.  
Жолунду Кошой жолдосун,  
Бул сапарга барып кел.  
Чек араны чалып кел,  
Нары-бери аралап,  
Намысынды алышп кел.  
Ак карлуу тоону түптөп кел,  
Ак жамбысын жүктөп кел.  
Мөөсүлүмө чыгарып,

Кызыркынын тизип кел.  
Кыйры бөлөк душмандын  
Кымыздай канын ичип кел.  
Элден убаа жебегин,  
Балан-бакұн дебегин.  
Алым-алман албаймын,  
Андай чыгым салбаймын.  
Чекесине чертпеймин,  
Элиңе ыдық көрсөтсөм,  
Кантип сага беттеймин?  
Акыретке барганча,  
Антышерттен кетпеймин.  
Элин менде аманат,  
Жергесинде сактаймын.  
Эсен-аман келгиче,  
Берген тузун актаймын. –  
Катаганга иргелеш,  
Катар конуп биргелеш.  
Тура берет айылын,  
Мейманчылап кез-кезде,  
Барып турсун зайыбын.  
Балдарыңа айтып кет,  
Катташканын үзбөсүн.  
Казан-аяқ аралаш,  
Болгондугун күчтөсүн.  
Аман келсең уруштан,  
Конушарбыз короолош.  
Кышынкысы болгондо,  
Бозо ичербиз жороолош.  
Куда-сөөк болорбуз,  
Курчалышып конорбуз.  
Сен – катаган, мен – қыпчак,  
Деген сөзүм жок болор.  
Антышерттен мен жылсам,  
Аксак сары ат козголор.  
Калкыңа кара санаган  
Канеткенде дос болор?

Арам бикир ойлогон,  
Достун түбү жок болор.  
Кайыр энди, Эр Эшим,  
Женил барып, оор кел.  
Эриш бузуп, жылкы алышп,  
Эсен-аман соо кел. –  
Деп жөнөттү кошунду,  
Эр Эшимден көрдү эле.  
Эл кылбаган озурду.  
Бир-биринен эки дос,  
Ажырашты коштошуп.  
Айыл-апасы, аялдар,  
Айланышып топтошуп.  
Асман ачык күн болуп,  
Ай жарыгы түн болуп.  
Улуу кошун жүргөнү,  
Урулуу журтка дүн болуп.  
Алтын айчык кызыл туу  
Алда канча шаң болуп.  
Желпилдеген желектер,  
Жердин жүзү чан болуп.  
Күндүз жүрүп, түн катып,  
Күүгүм талаш үн катып.  
Жалындаган оёндор,  
Жан казандар байланган.  
Жалаң кылыч колго алышп,  
Жаа тарткычтар шайланган.  
Эр жүрөктөр, баатырлар  
Эр Эшимге айланган.  
Сары-Өзөн Чүйдү чаңдатып,  
Самсып өттү сайлардан.  
Эки-Кемин жер менен,  
Калмак ашуу бел менен.  
Тоо түгөнгөн чөл менен,  
Толкуган ысык көл менен.  
Кызыл-Кыя Занташтан,  
Бетегелүү Кой-Таштан.

Үч-Каркыра, Қегенден,  
Текес-Кыяс дегенден,  
Калмактардын колуна  
Аралашкан жери ошо.  
Ал жердеги көп кыргыз  
Чабылып калган эл ошо.  
Туу көтөргөн кош башы,  
Тулпар минген шумдары.  
Аламан-коюп, ат коюп,  
Качырып найза сунганы.  
Эр Эшим ураан чакырып,  
«Эр Үрбүм!» – деп бакырып.  
Эки жактан калың кол  
Каптап калды качырып.  
Кудай бетин көрсөтпө,  
Куйкаланып жер бети.  
Күү качырган туйгундай  
Кулага минген келбети.  
Эрдин эри качырса,  
Жыгылды калмак желдети.  
Ач кыйкырык, кур сүрөөн  
Жердин жүзү тумандан.  
Ат боорунан кан болуп,  
Ажалдуулар бурандап,  
Колго түшкөн жайчысын  
Санына чылбыр салганы.  
Суу-суунун башын издетип,  
Төрдөн чалгын чалганы.  
Колго түшкөн калмактар,  
Кордук көрсө тил билбейт.  
Алдап-соолап сураса,  
Айткан сөздү бир билбейт.  
Ылаачын тийген каргадай  
Калмактарды үркүтүп.  
Каптап кууп баратат  
Кайра нары дүргүтүп.  
Жайчыларын жаткырып,

Боорун ташка бастырып.  
Кечилдерин кармашып,  
Бал китебин ачтырып.  
«Баарын кылган ушу» деп,  
Барактарын жанчтырып.  
Бакылдатып сабатып,  
Башын жарып канатып.  
Орчундары кез болсо,  
Орго салып каматып.  
Арыптуу нечен аяры,  
Колго түшүп кокуйлап.  
Кордук көрүп байланып,  
Курачылар кошо ыйлап.  
Дубакөйдүн баарысын,  
Карман алышып бычактап,  
Каршы тилди далысын.  
Күндүн көзүн алгандар,  
Жай ташын сууга салгандар,  
Унгусу болот найзaluу,  
Уруудан чыккан балбандар,  
Жер союлган калмактар,  
Кара курттай лыкылдап,  
Карама-каршы атышып.  
Кайнагандай быкылдап,  
Эки кошун бет болуп.  
Эсеби жок көп болуп,  
Мынтыкчандар атышып,  
Жерге сулап жатышып,  
Найзaluулар сайышып.  
Ат үстүнөн майышып,  
Чарайналар чака-чак.  
Айбалталар така-так.  
Кылышчуулар чабышып,  
Кызыл канды агызып.  
Кыйма-чийме кагышып,  
Кый сүбөгө малышып,  
Очогор, Гүлдүрмамайга

Оозунан окту урушуп.  
Милтelerин түтөтүп,  
Окчо кармал турушуп.  
Түтүндөн киши көрүнбөй,  
Ачкан көздү жумушуп.  
Бет алдынан келгенин  
Бириң-бири куушуп.  
Нары карай качырып,  
Найзаларын сунушуп.  
Жаанын огу чыпылдап,  
Кадалса каны тыптылдап.  
Ат боорунан кызыл кан,  
Ағып жаткан андан көп.  
Жарадар болуп кээ бирөө,  
Талып жаткан андан көп.  
Өжөр калмак өз ичин  
Жарып жаткан андан көп.  
Өзүн-өзү өрттөшүп,  
Күйүп жаткан андан көп.  
Өлүктөрүн чункурга,  
Үйүп жаткан андан көп.  
Калмактардын Ажааны  
Теминөөрү карк алтын.  
Төнөлүгү куймалуу,  
Үзөнгүсү чылк алтын.  
Тели шалкы бууданын  
Теминип койсо жеткендей.  
Анча-мынча жылкыны,  
Тебелетип кеткендей.  
Темир найза колунда,  
Тепчий сайса тешкендей.  
Жаалданып кыйкырса,  
Жанынан адам кечкидей.  
Ошо күндөн ушу күн,  
Эр Эшим экөө бет келбей.  
Аламан уруш үстүндө,  
Бир-бирине кез келбей.

Дөө экенин билгизип,  
Төбөгө кылыш кезгербей.  
Тұртұшпай наиза сунушпай,  
Ат үстүнен урушпай.  
Бириң-бири күч сынап,  
Билектерин жулушпай.  
Эр Эшим, Ажаан – эки дөө,  
Мандай-тескей болгулап.  
Эки жак әлди беттетип,  
Баатырлары кол қурап.  
Тулпарларын түйүлтүп,  
Толорсукка койгулап.  
Калмактардын Ажааны,  
Кыйкырығы таш жарат.  
Патманатын чакырса,  
Бакырығы баш жарат.  
Ат ойнотуп алыстан,  
Алганы колдо барыскан.  
Турбай туйлап тулпары,  
Кол сыйрылып карышкан.  
Коё берсе кокустан,  
Анды-дөндү ылгабай,  
Ала качып кетчүдөй.  
Артынан кууган кишини,  
Антара салып тепчүдөй. –  
Кайда бурут кайда? – деп  
Карап турган кезинде.  
Шарпкуланы бир сынаш,  
Эр Эшимдин әсинде.  
Үртүгүн алыш жайдактап,  
Кекүлүн көкке түйдүрүп.  
Куландан тууган куланын  
Күйругун кайра шүйдүрүп.  
Анжыяндын ак қаңқы,  
Шарпкулага чак қаңқы.  
Кош басмайыл, кош олон,  
Бурма бугу чылбыры.

Алты айдан бери калмактын,  
Болуп жаткан кыргыны.  
Чылбырын белге курчанып,  
Бөктөргесүн бек таңып.  
Кол канжыга бокчолоп,  
Кош бүлдүргөн төңөлүк.  
Качыра турган өндөнүп,  
Карагай найза өнөрүп.  
Кара сур өңү көгөрүп,  
Ызырканып тиштенип.  
Кызарып көзүн тиктенип,  
Эңчегер бойлуу эр Эшим.  
Бук болуп ичи зиттенип.  
Бою турна тарамыш,  
Кармаса колу темирдей.  
Баса минген Кулага,  
Балтыры өгүз белиндей.  
Тоо туруштук бергисиз,  
Толкуну көлдүн лебиндей.  
Алгыр бүркүт кабактуу,  
Жаткан иттей кашы бар.  
Чүйлүсү жолборс моюндай,  
Жан казандай башы бар.  
Каргылуу найза кармаган,  
Кадалган жери ырбаган.  
Сок билектей чочмору,  
Тийген жерин кандаган.  
Ак канкыда илилүү,  
Ай балтасы шыңгырап.  
Шарпкулага аттанып,  
Бастырып чыкты зыңгырап.  
Тулпар кула мингени,  
Туулга башка кийгени.  
Чарайнасы чапталуу,  
Сооту жынжыр илмелүү.  
Муздай темир курчанып,  
Мурунураак жер чалып.

Шарпқуланы жулкунтуп,  
Ооздугун булкунтуп.  
Такымына камчы уруп,  
Тарсылдатып карс уруп.  
Качырышкан жери ошо,  
Үңгүлүу найза учу курч,  
Учу болот кара курч.  
Карагайга каптаган,  
Каршы-терши тарамыш.  
Камчыга – камчы үзүлбөй,  
Качырышты тутүндөй.  
Акырекке болжошуп,  
Үнгусунча орнотуп.  
Жандын ээси жүрөктү,  
Жара сайып өтөм деп.  
Тели шалкы үстүнөн,  
Тегеретип кетет деп.  
Суук душман Ажаанды,  
Сойбогонум бекер деп.  
Өлчөлүү жерге болжосом,  
Өлбөгөндө нетер деп.  
Өпкөсүнөн тешер деп,  
Сайганда найза мылк этти.  
Азгана башы шылк этти,  
Жыгыла турган өндөнүп,  
Оой түшүп жөндөнүп.  
Кайра баштан толгонуп,  
Аттан түшпөй ондонуп,  
Эки жактан эки адам,  
Жөлөмөлөп алды эми.  
Камбылды көздөй бет алып,  
Салгар жолго салды эми.  
Ортого алып калмактар,  
Касканактап калды эми.  
Кайнатма кара дарысын,  
Кырма кызыл абуусун,  
Кырып-сүртүп жарага,

Айыктырды анысын.  
Байкап калды чочунуп,  
Эр Эшимидин сайышын.  
Жаранын оозу карттанып,  
Чып-чып сары суу болуп.  
Каны катып айыгып,  
Карыш жерге куу коюп.  
Нары-бери тануулап,  
Лат-манаттап чуу коюп.  
Качып калды калмактар,  
Кайра нары дуу коюп.  
Качкан жоонун артынан,  
Сайып барат сабалап.  
Калын калмак кечилди,  
Карышкырдай аралап.  
Кыйдамына келгенде,  
Кырып кетип баратат.  
Жолугуша келгенде,  
Жоюп кетип баратат.  
Ортосунан Эр Эшим  
Оюп кетип баратат.  
Колу коонуп неченди,  
Союп кетип баратат.  
Жаанын огу жамгырдай  
Жаап кетип баратат.  
Чочморлуулар чокуга  
Чаап кетип баратат.  
Кылышчандар кыймалап,  
Кесип кетип баратат.  
Иче-кардын имерип,  
Эшип кетип баратат.  
Кайрыларга айла жок,  
Качып кетип баратат.  
Капкасына кирүүгө<sup>1</sup>  
Шашып кетип баратат.  
Чилдей тараپ туш-тушка,  
Уй түгүндөй көп калмак,

Уйпаланып бириндеп,  
Учу-түбү бек калмак.  
Турпан менен Камбылга.  
Үйүлдү барып чеп кармап.  
Таштамырчак калаасын  
Талкалатып Эр Эшим.  
Дарбазасын чактырып,  
Балталатып Эр Эшим.  
Баатырларын чогултуп,  
Баарына айтып кенешин.  
Касташканым калмактын  
Ажааны эле, журтум, ай.  
Кана карап кылалы,  
Мокобосун курчун ай.  
Ажаан колго тийбесе,  
Эл алдым деп айтканым,  
Баатырлыктын иши эмес  
Мактанып үйгө кайтканым.  
Баарың тегиз угунар,  
Жашың менен улууңар,  
Ажаан калмак капырдын  
Шаарын тегиз бузунар.  
Ажаан колго тийгиче,  
Эми бир жыл туруңар.  
Бастырып жерин чайланар,  
Курачысын байлаңар.  
Төрөлөрүн карманар,  
Каны колго тийбесе,  
Кантип үйгө барабыз?  
Ажаанынан өч алыш,  
Түп көтөрө чабабыз.  
Каныбызга кан алышп,  
Жаныбызга жан алышп,  
Анан үйгө кайталы.  
Узун аяқ-мал алышп,  
Казак, кыргыз чектеги  
Калган экен таланып.

Бир кишиге мин киши,  
Өлтүрөлү кун алып.  
Куржундарга толтуруп,  
Өлүүдөн нечен пул алып.  
Күмүш кисе, бото кур,  
Күнгө кошуп кул алып,  
Анан үйгө кайталы,  
Эрдикти элге айталы.  
Шаарга кирди бекинип,  
Ажаан деген шайтаны.  
Аны карман алалы,  
Мойнуна күндө салалы.  
Чапкыла журтум чапкыла,  
Жабыла издең тапкыла.  
Казанын чагып талкалап,  
Сапырып күлүн чачкыла.  
Зыяндуусун жоготуп,  
Дарга мойнун ассыла.  
Сыйкырчысын муунтуп,  
Сыйыртмак салып тарткыла.  
Кара дуба билгенин,  
Какшатып сөөгүн чаккыла.  
Каржилигин сындырып,  
Жерге кийре каккыла.  
Өтүн жарып сыртынан,  
Эстен кеткис кылгыла.  
Санына чылбыр бургула,  
Санат кылыш ургула,  
Сакалдарын жулгула.  
Жалпы аламан киргиле,  
Жаагын жара тилгиле.  
Жайы-кышы тартынбай,  
Жагалмайдай тийгиле.  
Мени-мени дегендер,  
Менин камым жегендер.  
Жүрөгүнө курч байла,  
Уруудан чыккан кеменгер. —

Деп, Эр Эшим турганда,  
Намыс жолун кууганда.  
Кара шаар Камбылдан,  
Кара жылга балгындан.  
Калмактардын Ажааны,  
Качып чыкты дажаалы.  
Калын кыргыз тосмолоп,  
Кармай албай калды эле.  
Кашкар жакка бет алыш,  
Кара жолго салды эле.  
Эр Эшим карап турабы?  
Камчыланып куланы,  
Качкан Ажаан артынан  
Каакым болуп чурады.  
Каршы алдынан келгенин  
Каттап кетип баратат.  
Карма-карма-карма деп,  
Какшап кетип баратат.  
Телишалкы союлгур,  
Көрүнгөндө көрүнөт.  
Көрүнбөсө түгөнгүр,  
Көккө чаны бөлүнөт.  
Шашкаландап эр Эшим,  
Шарпкуланы теминет.  
«Чу» деп койсо жаныбар,  
Канаттуудай зуулдайт.  
Кара көздөн жаш ыргып,  
Этек-жени дуулдайт.  
Кырда сурнай тарткансып,  
Жал-куйругу чуулдайт.  
Жар урунса алдынан,  
Жаадай ыргып чуратат.  
Жабык бою бийикти  
Жапырылтып уратат.  
Көрө-көрө жакындал,  
Көккө чанды буратат.  
Тоголотуп буттары,

Топудай таш кулатат.  
Буртулдатып көбүктү,  
Буттарына жабылтат.  
Такымына куйругун  
Тарсылдатып чабылтат.  
Кемегедей жерлерди  
Төрт туягы ойгулайт.  
Калмактардын Ажааны  
Каршы-терши койгулайт.  
А да тулпар закымдайт,  
Бу да тулпар такымдайт.  
Кээде кызып, тер чачып,  
Күйрук улаш жакындайт.  
Анткен менен карматпай,  
Далы ортосун кандалпайт.  
Кашкар барды алдыrbай,  
Карагай найза салдыrbай.  
Турпан барды алдыrbай,  
Туурадан найза салдыrbай.  
Челек менен Чарымды  
Улан-Батор, Талгарды.  
Үч айланып карматпай,  
Канат жасап алганбы?  
Кайта тосуп кубалап,  
Текес-Кыяс белине,  
Тегеректеп курчаган,  
Жолукту кыргыз элине.  
Туш-тушунан тосмолоп.  
Тоссо кайдан козголот?  
Элди жара качканда,  
Эр канаты Шарпкула,  
Ошондо кулак жапырыш.  
Үстүндөгү Эр Эшим:  
«Эр Үрбүм!» деп бакырып,  
Эңкейип найза салды эле,  
Кыр арканын тоому деп,  
Кый сүбөгө малды эле.

Демжип дагы нетти эле,  
Унгусунча жетти эле,  
Тебетей сайган эмедей  
Тегеретип кетти эле.  
Кооно түшүп колдору,  
Өпкөгө найза орноду.  
Калмактардын Ажааны  
Кандеке жатып сойлоду.  
Кайра-кайра сайгылап,  
Кара көзүн ойгону.  
Карга-кузгун жесин деп,  
Кабакка сүйрөп койгону.  
Каны менен жинине  
Карышкыр-түлкү жойлоду.  
Айыгышып Эр Эшим,  
Акырында койбоду.  
Үч жылы толук урушуп,  
Намысын алды ойдогу.

## МИСАЛЫ

Мына шундай мисалы,  
Сокку уралы душманга.  
Акыр заман салалы,  
Чек араны бузганга,  
Эр Эшимдей кеменгер  
Толуп жатат элимде.  
Эрдин эри тандалып,  
Эркин ёсту жеримде.  
Эзелден кыргыз тукуму  
Эр Эшимден тараган.  
Эмки биздин баатырлар  
Таалай үчүн жаралган.  
Душманына кыргыздын  
Кылыш мизи жаланган.  
Өөрчүп-өсүп кызылдар,

Өч алгыла арамдан.  
Элди коргоп душмандан,  
Эр атакка конолу.  
Эмки Гитлер-Ажаанды  
Кармап алып соёлу.  
Канын суудай ағызып,  
Кара көзүн оёлу.  
Көптөн Ажаан кутулбайт,  
Көбөмүн деп жутунбайт.  
«Кабамын» деп, әкинчи  
Кайра бизге күтурбайт.  
Күтурганды талкалап,  
Көзү башын балталап.  
Ок аталы, қырылсын,  
Оозу-мурду кан жалап.  
Эне-атасы арнаган –  
Әшим әле өз аты.  
Эрдиги артык болгон сон,  
Әл атаган дос аты.  
Эсен жүрсүн баатыр деп,  
Эр Эшим болгон кош аты.  
Ошол өндүү, жаштарым,  
Эрдик атак алынар.  
Ушу быйыл душманды  
Ута турган чагынар.  
Уяларын кыйратып,  
Буза турган чагынар.  
Канат керип асманга,  
Уча турган чагынар  
Уул-келин, кары-жаш,  
Үмтүлгула баарынар.  
Әкинчи дагы Эшимдин  
Элинен кабар алынар!

Эр Эшим Ажаанды алып, душманын жеңип  
кайтканы жана кан Турсун досунун ангемеси.

Көп калмакты олжолоп,  
Айры төөдөн нар алды.

Калгандарын багынтып,  
Узун аяк мал алды.  
Куржун-куржун пул алды.  
Күн менен канча кул алды.  
Сулуудан тандап кыз алды,  
Оймоктуудан уз алды.  
Кайра тартып Эр Эшим,  
Келе жатат жол менен.  
Эриш бузуп жоо алган  
Эчен баатыр кол менен.  
Таң атардын – Буурул түн,  
Үч Каркыра, Текеске,  
Келип конду кошууну.  
Көкөкулдун Бекетке  
Эр Эшим элге кеп айтат,  
«Эл сагындым» деп айтат:  
– Ой, кошунум, угунар,  
Баарың макул дегиле.  
Үч жылдан бери жолдобуз,  
Мен барайын жериме.  
Сай кашкалар чогулуп,  
Макулдукту беринер.  
Силер аста-жай жүрүп,  
Ат өргүтө келинер.  
Мени менен биригип,  
Жолдош болчу кимицер.  
Аты мыкты азамат,  
Тандалгыла биринер.  
Кимдер барат, ким калат?  
Ылгап атты мининер.  
Эл аманын билейин,  
Эрте Чүйгө кирейин.  
Ушу бүгүн Таласка  
Ура жүрүп барайын.  
Күн батканча мен жетип,  
Элден кабар алайын.  
Мени менен бир жүрүп,

Арыбасын атынар.  
Атка ишенбей турганын,  
Аскер менен жатынар.  
Таңдын эре-середе,  
Кошко жүктү артынар.  
Күжулдашып кокустан,  
Козголбосун багынар.  
Кол башчыга багынып,  
Жол иретин бузбаңар.  
Үктуу жерге түнөшүп,  
Жай баракат уктаңар –  
Дегенинде козголуп,  
Эки түгөй сур минген.  
Аттарына ишенип,  
Эшим менен бир жүргөн.  
Эки кара буурулчан,  
Экөө бирдей куудул чал.  
Жана да бир жоргочон,  
Жолдош болгон болжосом.  
Артынан бир тору айгыр.  
Минген жигит кошулду,  
Чатырашып жүргөндө,  
Чаң асманга созулду.  
Шарпкулага Эр Эшим  
Баса минип отурду.  
Жаныбарым Шарпкула,  
Такымга тери чачылып,  
Шайбыр жүрүш салганда,  
Жердин бети казылып.  
Кемеге болуп оюлуп,  
Кергенде колтук чоюлуп.  
Кайчылашып кулагы,  
Кыялданып кылт этип.  
Бура тарта бергендей,  
Буйтагансып булт этип.  
Жорголой түшүп жебээлеп,  
Эки жакка керәэлеп.

Туяктан кумдар серпилип,  
Жол боюна себелеп.  
Алдына тура калганда,  
Кетүүчүдөй тебелеп.  
Жүрө-жүрө кызыган,  
Турасы оттой ысыган.  
Октос берип түйүлөт,  
Оозунан көбүк үйүлөт.  
Ыкчырылып ылдыйда,  
Ылаачындай шүйүлөт.  
Үстүндөгү Эр Эшим,  
Өз алдынча сүйүнөт.  
Кәэде тиши арсылдайт,  
Таманы жерге тарсылдайт.  
Дүбүртүнөн бөлөк ат,  
Тен жүрө албай салпылдайт.  
Артынdagы алты адам,  
Карамалап келейтат.  
Кылчайып артын Эр Эшим,  
Жана карап келейтат.  
Катар бирге жүрө албай,  
А дегенде баягы,  
Жорго минген азамат  
Белде калган сыягы.  
«Жоргонун-Бели» аталып,  
Белги болгон туягы.  
Андан бери келайтып,  
Эки ак сур ат мингендер,  
Калган экен талаада.  
Ишенип бирге жүргөндөр,  
«Эки-Аксуу» деп ан учүн  
Атаган өлгөн малы учүн,  
Андан кийин кош буурул,  
Калып калган жерине.  
«Эки-Кара-Буурул» деп,  
Атап койгон әлиме.  
Тору айгырчан кишиси

Көлдүн күнгөй учуна  
Келгенинде калыптыр.  
Тозордун кыйдам тушуна,  
«Тору-Айгыр» деп ат коюп,  
Атаган экен илгери.  
Эмгиче айтып сөз кылат,  
Карылардын билгени.  
Шарпкула менен жүрө албай,  
Өлүптүр алты ат зоругуп.  
Тулпарга кантип тен келет,  
А турмак канаттуу өтпөйт корунуп,  
Көкөкулдүн Бекетте  
Көлдө калган турбайбы?  
Кошо жүрүп бир топ ат,  
Жолдо калган турбайбы?  
Буга окшогон тулпарга,  
Кубангандан ырдайлыш.  
Жалганбы же чын бекен?  
Кел, көпчүлүк, сындайлыш.  
Тулпар минген Эр Эшим,  
Аларга карап турбады.  
Аксы менен Таласка  
Жетмейинче тынбады.  
Боом ылдый Шарпкула,  
Буулуккандай баратат.  
Мойнунаң жаңы тер чыгып,  
Сууткандай баратат.  
Сары-Өзөн Чүй талаада,  
Самсыгандай баратат.  
Кантара тартып оозун,  
Камчыланбай баратат.  
Ашмараның оюна,  
Аккан суунун боюна,  
Ооздугун чыгарып,  
Ағын суудан сугарып,  
Чылбырын кармап откоруп,  
Чырым уйку жок болуп,

Араң эле ал жерге  
Аш бышымдай токтолуп.  
Ура жүрүп олтуруп,  
Ошо күнү бешимде  
Таластын чаты жайыкка.  
Намаздигер кечинде,  
Барган экен Эр Эшим,  
Турасы кызыган кезинде.  
Суу боюнда боз секи,  
Ага чыгып караса,  
Айраң-азыр таң калды,  
Айландырып санаса.  
Как эткенден карга жок,  
Каарып чыккан мал да жок.  
Күк эткенден кузгун жок.  
Же болбосо, асманда  
Канаттуудан учкул жок.  
Караанды эме көрүнбөйт,  
Кай кеткени билинбейт.  
Калкы кайда, мал кайда?  
Караса көзгө илинбейт.  
Кай кеткени белгисиз,  
Калың қыпчак эли жок.  
Серепчилеп көз салса,  
Жакын жерде шеги жок.  
Журту калган, ит улуп,  
Жолбун иттер бүт улуп.  
Аны көрүп Эр Эшим,  
Айланып көөнү бузулуп.  
«Кандай жорук болду? – деп,  
Элим кайда конду?» – деп.  
Акылы тарап биринdep,  
Боз секинин жонунда,  
Сыр найзасын таянып,  
Таластын тасма жолунда.  
Не кыларын биле албай,  
Андан нары жүрө албай.

Айланып башы тел болуп,  
Көзүнүн жашы сел болуп.  
Санадар болуп турганда,  
Арт жагында бир аттын,  
Дүбүртү чыгат шырпылдап.  
Кылчайып аны караса,  
Бир абышка шылкылдап.  
Арман ырын айткансып.  
Анда-санда кыңқылдап.  
Келип салам берди эле,  
Алик алып Эр Эшим,  
Жол болсун деп турду эле.  
Анда абышка мындай дейт:  
– Кол аттанып калмакка,  
Козголонду саларда.  
Камындым эле мен дагы  
Камбылдар чалгын чаларда.  
Көп аскерге аралаш  
Кошулдум эле аларга.  
Караан тартып баргамын  
Кайыптан олжо табарга.  
Байкабаган окшойсуз,  
Көпчүлүктүн ичинде,  
Отоо башы мен элем.  
Түгөл байга жылкычы,  
Отуралбай үйүмдө,  
Козголгон жүрөк курч ушу,  
Минген атым кара бәэ,  
Шарпкуланын энеси.  
Артыныздан келейтам,  
Ач буудандын деги өзү.  
Дегенинде таң калып,  
Кеп-кенешин бүтүрүп.  
Эр Эшим менен абышка,  
Эл табууга күтүнүп.  
Ээн калып жерлери,  
Эчак үркүп әлдери

Кайыры чыгып бат эле,  
Калмакты барып женгени.  
Күн чыгышка бет алып,  
Кайра тарткан жери ошо.  
Каңырыгы баш жарып,  
Капа болгон кези ошо.  
Мал сүрдөнү кетиптири,  
Күн чыгышты жүздөнүп,  
Эч айласыз Эр Эшим,  
Эрдин кесе тиштенип.  
Таластын башы Суусамыр,  
Гөй-гөй ашып тоо менен.  
Ат изине чөп салып,  
Ак карлуу бийик зоо менен.  
Айылдын дайынын табалбай,  
Алтымыш катмар коо менен,  
Ала-Бел ётмөк бел менен,  
Алты гана тор менен  
Суусамырдан өздөндөп,  
Жумгал ата чөл менен.  
Келсе Түгөл жеринде,  
Жыргап жаткан убагы.  
Сураса дайны билинбейт.  
Кыпчактардан дүбаары.  
Тамактанып, наар ичип,  
Бир азга чыдап турабы?  
Элдин ээси Эр Эшим,  
Элин таппай тынабы?  
Абышкасын ээрчитип,  
Тыным албай түн жүрүп.  
Төбөдөн үркөр оогондо,  
Конушту токой бууганга.  
Таң атканда абышка  
Эр Эшимге көрсөтөт:  
— Мына муну көрдүнбү?  
Баарын чала мұлжұгөн,  
Сөөктөр бар үйүлгөн.

Табалы барып күндүүдөн,  
Тескейди көздөй кеткендир,  
Баарыга кайги жеткендир.  
Элин ачарчылыкта  
Болгон окшойт чамасы. –  
Дегенинде Эр Эшим  
Бөлүндү нечен сакасы:  
«Чын эле элим ток болсо,  
Тазалайт эле сөөктү.  
Такырайтып кетмекчи  
Тал чыккан токой жәэкти.  
Мал сүрдөөнүн кубалап,  
Тескей менен жүрөлү.  
Буйгалап күндүз тим жатып,  
Түндө айылга кирели.  
Жакын жерден әл дайнын,  
Жатып андып угарбыз.  
Жакалап көлдү бойлойлу,  
Жатарда барып бугарбыз.  
Кимдин эли болсо да,  
Чалгын чалып турабыз.  
Эгерде душман әл болсо,  
Качырып найза сунарбыз.  
Кан Турсун дос табылса,  
Кайрылып салам кыларбыз.  
Алда әмне болду экен?  
Калган го журтум талаалап?  
Кан Турсундай досума  
Калтырдым эле аманат.  
Досумду душман чалган го,  
Тоздуруп бүтүн сайган го?  
Катаганга катарлаш  
Кыпчакты кошо алган го?  
Биз Камбылда экенде,  
Каптап калмак барган го?  
Катаганга, кыпчакка  
Каран түндү салган го?

Касаптап баарын айдаса,  
Жеген эт чала калган го?  
Ак калпактуу кыргызга  
Ачарчылык жааган го?  
Сары изине чөп салып,  
Табалбасак арман го?» –  
Деп аттанып тескейлең,  
Ылаколду бойлогон.  
Тоону түптөн төш менен  
Эл барбы деп ойлогон.  
Күндүз кечке тим жатып,  
Кечинде бугуп үн катып.  
Караанын көрүп айылдын,  
Карышкырча түн катып.  
Жылдыз каркап толгондо,  
Жатар мезгил болгондо.  
Түндөсү кабар алмакка,  
Айылга жакын бармакка.  
Нээти кетип Эр Эшим,  
Короого чабуул салмакка:  
– Кимдин эли болсо да,  
Тилин тартып көрөйүн.  
Сен, абышкам, тура тур,  
Мен айылга жөнөйүн.  
Атайы душман бу болсо,  
Атышып жатып өлөйүн.  
Же аттын терин кайтарып,  
Айдал жылкы бөлөйүн. –  
Деп, баягы жолдошу  
Абышканы аңдытып.  
Тура бер деп колотко,  
Санадар кылып кангытып,  
Жөнөп кетти Эр Эшим,  
Куланын оозун баргытып,  
Жабык бою бийиктен  
Жайып оозун каргытып.

## ЭР ЭШИМ АЙЫЛГА БАРДЫ

Айылга жакын барганда,  
Байкады андып абайлап.  
«Душманбы же әлби?» – деп,  
Туруп қалды карайлап.  
Ал аңғыча бир катын  
Шанкылдап короо кайтарат.  
Айтуунда бир укмуш  
Болгондугу байкалат.  
Тыңшаганда бу сөздү  
Көйкөлөйгө чамалаш,  
Айтып жатат ал катын,  
Арман ырын аралаш:  
«А көйкөлөй, көйкөлөй,  
Кайтардым хандын субайын,  
Кайгылуу қылдын кудайым.  
Капысынан келсечи,  
Казатка кеткен жубайым.  
Катағандын хан Турсун,  
Хан Турсун, сени ант урсун!  
Хан балдарын кул қылдын,  
Кайгыга салып мун қылдын.  
Кантип чыдап жан турсун?  
Отун алган биздин kız,  
Отту жаккан биздин kız.  
Кой кайтарган биздин kız,  
Козу баккан биздин kız.  
Эңчегер бойлуу Эр Эшим  
Эсен келсе калмактан.  
Биздин қыздай болор бекен сиздин kız?»  
Деп, озондоп кыйкырат  
Короодогу бир катын.  
Мундууларга абалтан  
Ким ыраак да, ким жакын?  
Қызматында байкалат.  
Эки достун ортосу,

Ээси жокто элине  
Тийген окшойт жолтоосу.  
Эр Эшим барып короого,  
Катынды алды билектен.  
Катын айтат: – Сен кимсин?  
Каранғыда жұдёткөн,  
Кутулалбай турганда  
Күл-күң болгон дүбектөн,  
Жылқычы күл, сенсиңбі  
Укуругун сүйреткөн?  
Койсоңчу кандай әмесин?  
Жылқычы болсон, малга бар,  
Жолтоо кылбай сен мага,  
Жортуулчу болсон, жолго бар.  
«Касапчыга мал кайғы,  
Кара әчкіге жан кайғы».  
Уурубуз чыгып билинип,  
Уят болуп қалбайлы.  
Кайғысы көп катынмын,  
Тұнұдә короо кайтарган.  
Құндұз отун-сүү алып,  
Жүрөктү ханым майтарган.  
Менин жаным кайғыда,  
Санаасыз көпкөн ким әлең?  
Ар жакка турчу кантесин  
Атчан мурдун жиреген?  
Десе дагы болобу?  
Акканқынын кашына  
Коюп алып жөнөдү.  
Көкбөру тарткан әмедей  
Кой дегенге көнөбү?  
Алыш келип катынды  
Абышканын жанына.  
Сыр сурады Эр Эшим,  
Ар түрлүү көнүл чагыла.  
– Көйкөлөйдү бүт айтпай,  
Мундуу сөздү бек айттың.

Отун алган кыздарды  
Кайра-кайра көп айттың.  
Катаган ханы Турсунду,  
Ант урсун деп неге айттың?  
Арт жагында атымды,  
Айтып ырдап мени айттың.  
Бекбекейдин ордуна,  
Эмине үчүн сен айттың?  
Сырдашалы баарын айт,  
Сыздаган жабыр алыны айт.  
Калктын башын кармаган,  
Калмакпы, жокпу канынды айт.  
Жаакты жанып ырдайсың,  
Жабыр көргөн жанынды айт.  
Карангыда озондоп,  
Кайтарып турган малынды айт.  
Катын да болсон угамын,  
Кандай түрлүү сырыйнды айт,  
Калпты коюп жашыrbай,  
Калтырбастан чынынды айт.  
Дегенде катын сыр айтат,  
Ичи толгон муң айтат:  
– Мен жеримде экенде,  
Кермаралдай керилген,  
Келберсиген жан элем  
Кеп айттардан эринген.  
Эр Эшим эле ханыбыз,  
Эсепсиз болчу малыбыз.  
Эрден да жок, жерден жок,  
Эндирап турат алыбыз.  
Күллү бала-чакабыз  
Күн болуппуз баарыбыз.  
Отун алыш, мал багып,  
Мусапыр болгон чагыбыз,  
Кайыр сурап ар кимден,  
Кетип барат шайыбыз.  
Короо толгон корумдар –

Эр Эшимдин койлору.  
Кара көздү кал басты,  
Болор бекен ойдогу?  
Талаа толгон көп жылкы –  
Эр Эшимдин жылкысы.  
Ээси жок кор болгон,  
Эсил кыпчак – журт ушу.  
Олуж-Ата, Таласты  
Жердечү эле Эр Эшим.  
Жалгыз досум жалганда  
Сен дечү эле Эр Эшим.  
Катагандын хан Турсун,  
Антуу досу получу.  
Түлкүбашы, Таласта  
Аралаш эле конушу.  
Ажаандын жолун тосом деп,  
Эр Эшим кеткен жол ушу.  
Элинин баарын аманат,  
Хан Турсунга тапшырган.  
Бөрүгө койду кайтартып,  
Бөлүндүрүп чаптырган.  
«Эр Эшим эми келбейт» деп,  
Элин талап кан Турсун.  
Уугун жагып күл кылган.  
Уулун уй кайтартып күл кылган,  
Кызын кызалактай күң кылган.  
Катынын кара салып тул кылган,  
Талаада тезек тердирип,  
Тамандарын чор кылган.  
Элинин баарын иштетип,  
Бириндеп кор кылган.  
Узун аяк мал койбой,  
Тамам-такыр жыйнаган.  
Жергеси менен кыпчакты  
Желдеттер уруп кыйнаган.  
Келин-кыздар ыйлаган,  
Керегеси кыйраган.

Өлгөндөрү мындан көп,  
Керәэзин айтып кыйла адам.  
Көргөн күнүм курусун,  
Көзүмдүн жашы кол болду,  
Күнүгө кейип жол карап,  
Кайғырып башым тел болду.  
Жергелүү кыпчак бузулуп,  
Ээси жок, караан эл болду.  
Ошон үчүн мен карып,  
Түнүдө короо кайтарып.  
Каламбы деп ырдадым,  
Ичтен муңум таркалып.  
Улуп-уңшуп тургамын,  
Үгабы деп жалтанып.  
Кирин жууим күнүгө,  
Казанына кар салып.  
Хан Турсундун катыны  
Касаптап урат балта алып.  
Өтөмбү жалган дүйнөдөн  
Өмүрүмчө тапталып?  
Аябай урат жулмалап,  
Айдай бетке так салып.  
Мусапыр болгон мен шордуу  
Мунум жүргөн сакталып.  
Озондогон үнүмдү,  
Угуп келген окшойсун.  
Ого бетер кордуктап,  
Бугуп келген окшойсун.  
Жылкычы деп байкасам,  
Чын сырымды сурадын.  
Мен ырдаган сөзүмдүн,  
Баш-аягын уладын.  
Антара карап байкаймын,  
Алда ким деп турамын –  
Деп бүшүркөп басылды,  
Баштан өткөн кордугун,  
Калтыrbай бүтүн өткөрдү.

Хан Турсундун зордугун,  
Анда Эр Эшим сурады:  
– Кимдин жары болосун?  
Төркүн-төсүң кайда эле?  
Жакын жерде бар беле?  
Үстү-башың карасам,  
Үйрүп салар киймин жок.  
Жарды белен, бай белен?  
Башында кандай жайды элең?  
Эр Эшимдей баатырдын,  
Катын-бала чакасы,  
Кандай күндө турушат,  
Жокпу кайгы-капасы? –  
Деп сурады Эр Эшим,  
Көнүлүн кыйла мун басып,  
Анда катын муну айтат,  
Ансайын каттуу муңайтат:  
– Эр Эшимдей баатырдын,  
Үч катыны бар эле.  
Ортончусу мен элем,  
Кичүүсү сулуу жан эле.  
Үчөөнү тен алам деп,  
Өкүм кылган хан Турсун.  
Дос туруп, душман болгонду,  
Аксак сары ат ант урсун.  
Тил алган эмес эжебиз,  
Тийгенден көрө өлөм деп,  
Мен да тийбей койгомун,  
Тириүлөй кордук көрөм деп.  
Экөөбүздү тен уруп,  
Тикенекке жаткырган.  
Камчылатып күнүгө,  
Каршы-терши так кылган.  
Чачымды кырккан кайчылап,  
Такырайтып тайкылап.  
Дагыңкысы дагы көп,  
Уялам, кантип айтылат?

Балдарыбыз кулдукта,  
Айласыз минтип турдук да.  
Кыздарыбыз күн болуп,  
Кыйноону тарткан шумдук да!  
Кичи токол сулуусун,  
Алып алган хан Турсун.  
Энчисине бир кыйла,  
Малымды алган хан Турсун.  
Өрүшүмдү аралап,  
Жылкымдан союп той берген.  
Энчисине эки мин,  
Иригимден бөлүп кой берген.  
Ал көрөр көз койнунда,  
Хан Турсун менен жаткан чак.  
Тай-кунандай ойношуп,  
Тамашага баткан чак.  
Көчүп келип жеринен,  
Көлдү бойлоп турган чак.  
Күл багын бийик чеп кылыш,  
Айланасын бек кылыш,  
Алты кат коргон урган чак.  
Алтымыш бакса бийиги,  
Ичинде ойнойт кийиги.  
Алганы менен хан Турсун  
Атилес, булгун кийими.  
Күндө союш жегени –  
Эр Эшимдин ириги.  
Көргөндө какшайт зыркырап,  
Көкөйдөн кетпейт күйүгү,  
Тамчыласа көз жашым,  
Көрдүнбү деп тигини.  
Таш ташытса алжаят  
Таманымдын тилиги.  
Көргөн күнүм курусун  
Менден нени сурайсын?  
Караңғыда сүрөтүп,  
Кандайлыктан сынайсын?

Кайдан келген адамсын,  
Өз жайынды айта көр.  
Хан Турсунга көрүнбөй,  
Ылдамыраак кайта көр.  
Көрүп калса кокустан,  
Жер чайлаган ченчи дээр.  
Же болбосо Кашкардан,  
Хандан келген элчи дээр.  
Карматып алып желдетке;  
«Кара башын кесчи!» – дээр.  
Кадасына сайдырып,  
Ээрдинен тешкилер.  
Эшимидин эли болбо деп,  
Эс оогончо тепкилер.  
Ачуусун бизден чыгарып,  
Албарс менен бет тилер.  
Түн уурусун кылды деп,  
Тилекке шакар септиер.  
Таалайы жок шордууга,  
Таң атпайт да, кеч кирер.  
Айланайын жолоочу,  
Тур аттанып жөнөгүн.  
Туткунга башым чырмалды,  
Кудай кылса көрөмүн.  
Дегенинде Эр Эшим:  
– Тааныйсынбы мени? – дейт  
Анда катын бүшүркөп:  
– Таң атат го эми? – дейт.  
Кокуй, төрөм, болбогун?  
Козгоп улам торгодун.  
Хан Эр Эшим, өзүнбү?  
Кал баскан тура көзүмдү.  
Аман-эсен көрдүмбү,  
Карангыда жүзүндү? –  
Деп кайгырып кучактап,  
Төгүлүп жашы бурчактап.  
Аташкан жары Эшимди,

Аткарбастан күчактап.  
Төрөсүн таанып төп болуп,  
Арманы башта көп болуп.  
Ичи жалын өрт болуп,  
Эки көзү төрт болуп.  
Акырын ыйлап бек солуп,  
Амансыңбы, деп солуп.  
Кайта-кайта мундарын,  
Хан Турсундун кылганын,  
Калтыrbай айтып: «мындағын  
Түрүлүктө турушат,  
Ажыратчуу кырдаалын.  
Тим эле үйдө жатпастан,  
Азапка башты чырмадын» –  
Деп ошентип өпкөлөп,  
Ээсин көргөн күчүктөй,  
Эзилишип бир кыйла,  
Буу чыгарып түтүктөй.  
Болгон ишти сүйлөшүп,  
Кайра басты короого.  
Эр Эшим тез аттанды,  
Эмки жолун тороого.

Эр Эшим абышкасын ээрчитип алыш, кайта жәэк-теп күнгөй менен өзүнүн келе жаткан аскеринин алдын утурлап, өрүктүнүн талаасында жолукту. Беш жүз төөгө әки мин колду (аскерди) жүктөтүп, үстүнө чатыр жаап чүмкөтүп алыш, түн жарымында хан Турсундун тозордогу чебине киргени:

### ЭР ЭШИМДИН АМАЛЫ

Жылдыз каркап толгондо,  
Намаз қуптан болгондо,  
Энчегер бойлуу Эр Эшим  
Чеп оозуна келди эле.  
Карангыда кайтарган

Кароолго салам берди эле:  
Ассаламу алейкум,  
Сакчыларым арбанар?  
Алысқы жолдон келатам,  
Адаштырып салбанар.  
Кербен башы мен болом,  
Беш жұз төөнү башкарған.  
Кирәэ тартып баратам,  
Кетте шаар Кашкардан.  
Караңғыда жол таппай,  
Кабылдым келип чебине.  
Каадырлуу мейман экен деп,  
Кабар бергин бегине.  
Тышка жатсам кокустан,  
Ууру келип калбасын.  
Аруу буюм көп эле,  
Андып жатып албасын.  
Чептин оозун ачынар,  
Түшүрүп жүктү үйөмүн.  
Алымын берип ханына,  
Эртең эрте жүрөмүн.  
Кабарлашып жооп бер,  
Кароолдогу сакчылар,  
Куру койбойм силерди.  
Сөз депкирин тапчулар,  
Дегенде сакчы түйүлдү,  
Ханды көздөй жүгүрдү.  
Салам айтып Турсунга,  
Таазим кылып бүгүлдү.  
Соодагер жайын айткан сон,  
Хан Турсун абдан сүйүндү:  
– Андай болсо киргизгин,  
Түшүрүп жатсын жүктөрүн,  
Ууру-төгүн болбосун,  
Уктабай жакшы тиктегин.  
Олжону кудай жеткирип,

Берген тура асмандан.  
Кербен келсе үйүмө,  
Кенен шаар жактардан,  
Аруудан буюм аларбыз,  
Башайы менен макмалдан.  
Сөзүн сурап канарбыз,  
Суук душман жактардан.  
Турбагыла, басыңар,  
Дарбазаны ачынар! –  
Деп жөнөттү сакчыны,  
Дарбазачы башчыны.  
Чептин оозун ачтырып,  
Беш жүз төөнү киргизип,  
Чатырларын тиктирип,  
Сарамжалын билгизип,  
Милтлерге от коюп,  
Кыстармага илгизип,  
Бар жарагын камдатып,  
Турган кезде таң да атып.  
Кулан өөгү болгондо,  
Ураан тартып кыйкырып.  
Кулак тунуп, үн чыгып,  
Удаа-мудаа күн чыгып.  
Чаң аралаш буу чыгып, –  
Эр Эшим – деп, чuu чыгып.  
Дарбазасын чапкылап,  
Тарсылдатып аткылап.  
Тополону тоз түшүп,  
Түтүнү туман боз түшүп.  
Тозордун ичи өрт болуп,  
Топудай кызыл чок түшүп.  
Бырын-чырын козголуп,  
Капиlettesen бастырып.  
Катагандын хан Турсун  
Алдатып чебин ачтырып.  
Алты күнү урушуп,

Айбалтасын суурушуп.  
Кыяматтай урушуп,  
Кылыч кындан суурушуп.  
Баш көтөрбөй багынтып,  
Баласындай жалынтып.  
Өз торуна чалынтып,  
Албарстыдай жалынтып.  
Ханын колго түшүрүп,  
Камынтай ишин бүтүрүп.  
Колу-бутун байлатып,  
Кордук менен айдатып.  
Эс алдыrbай тыным жок,  
Эки көзүн жайнатып.  
Улам жолун тозоттоп,  
Уйга кошуп кошоктон.  
Туурдагы күштарын,  
Туйгун менен шумкарын,  
Жоо келгенде минүүчү,  
Жорго, күлүк, тулпарын.  
Келберсиген сулуудан,  
Келин менен кыздарын.  
Жайыттагы малдарын,  
Жаны өспүрүм балдарын.  
Кайыры жок байларын,  
Карғылуу күлүк тайганын,  
Алдына салып шандатып,  
Сары Өзөн Чүйдү чандатып.  
Кыз көчүргөн эмедей,  
Элин жыйып жамгарып.  
Өчүн алыш душмандан,  
Элине кошуп малды алыш.  
Калкын толук көчүрүп,  
Хан Турсун атын өчүрүп,  
Калган экен армансыз,  
Ант ургурду өлтүрүп.  
Акыры келип конуптур  
Аман-эсен Таласка.

Эртели-кеч колдо деп,  
Дуба кылып Манаска.

Ошону менен Эр Эшим туулуп-өскөн жери Олуж-Ата, Таласка келип өзүнүн элин жана бардык кыргызды душмандан коргоп жата берди.

Эр Эшим деген атак кыргыз элине куучу болуп эсептелди.

Эр Эшимдин эркин жүрбөгөн жери калган жок. Мисал учун бадик оорусу менен ооруган кишилерге эм салып дарымчылар мындай деп Бадик айтат:

## БАДИК

Көч-көч, бадик! Көч, бадик, көчүрөйүн,  
Бадик болгон атынды өчүрөйүн.

Кыйырчактын кызыл түлкү сен болуп,  
Качсан сыра,

Кабактын карала барчын мен болуп,  
Койбайм сыра.

Канча жерден мант таптырып бассаң дагы,  
Кармап алыш канаңды ичип тойбайм  
Сыра.

Эр Эшимдин жайлоосу – Эдил, Нура,  
Эрегиштим сен менен койбайм Сыра.

Арал-арал, аралга көч,  
Арал отун оттогон Маралга көч.

Кыйыр-кыйыр, кыйырга көч,  
Кыйыр отун оттогон сыйырга көч.  
Кытай менен калмак төрөсүнө,  
Кырдуусунган отоголуу кыйынга көч.

Эр Эшимдин жайлоосу Эдил, Нура  
Элим көчүп сайрандап конгон турал.  
Найза кармап качырып сайдык болду,  
Мингени Түгөлбайдын тулпар кула.

Элине кет! Көч, бадик, турба мында,  
Эрегиштим сен менен, койбайм Сыра.

Эдилден Эр Эшимдин көчү келет,  
Көч алдына Эр Эшим өзү келет.  
Өзү келип, сыртындан өтүндү алат,  
Кордук көрбөй өзүңчө көчкүн тараپ.  
Көч-көч, бадик! Көч, бадик, көчүрөйүн,  
Бадик болгон атынды өчүрөйүн.

Жики, таруу сен болуп калың чөпкө,  
Чачылсан да койбаймун сени көпкө.  
Жөжөлүү тоок мен болуп терип кирем,  
Эр Эшимге кабар берип ээликтiriем.  
Сулuu десен Нойгуттун кызына көч,  
Тунук десен беш көлдүн тузуна көч.

Эр Эшимдин жайлоосу – Эдил, Нура,  
Элим көчүп сайрандалаң конгон тура.  
Найза кармана качырып саймак болду,  
Мингени Түгөлбайдын тулпар кула.  
Элине кет! Көч, бадик, турба мында,  
Эрегиштим сен менен, койбайм Сыра!..

Мына ушундай түрдө байыркы кыргыздар бир катар ооруларды да «Эр Эшим келет», деп Эр Эшимди куучу кылыш, элдин ээси дешип эсептешкен.

Бу сөздү мисалдарга келтирип, үстүбүздөгү Ата Мекендик улуу согушка карата жаштардын көз алдына әлестетип, эр Эшимдин баатырлыгын, намысын жана душмандан кай түрдө өч алгандыгынын негизинде тыянакталды.



**МАКАЛ-  
ЛАКАПТАР**



Кыргыз эли канча кылымдарды басып, бүгүнкү күнгө чейин жашап түрушунда калкыбыздын тарыхый тағдырын, салт-санаасын, үрп-адатын, кубанычы менен кайғысын, өнөрү менен ишенимин, ийгиликтери менен кемчиликтерин, тарбиясы менен таалимин көөдөнүнө катып, оозеки көркөм таылгаларын муундан-муунга мурастап келген. Эли биздин тарыхый тағдыры менен тамырлаш жашап, келечек муундарды тарбиялоого, адамдардын коомдогу жүрүм-турум абалдарын, инсандык наркнаасилди, үй-бүлө жана анын коомдогу ордун белгилөөгө, баатырдык, наадандык, акылкөйлүк, кечиримдүүлүк, көтөрүмдүүлүк, эмгекчилдик, жалкоолук, достук, кастык ж.б. сапаттарды ашкерелөөгө же ундоөгө макал-ылакаптар фольклордук жанрлардын чоң бир түрү катары бүгүнкү күнгө чейин өз актуалдуулугун жоготпой келе жатат. Макал-ылакаптардын качан, кайсы кылымда жаралгандыгы тууралуу жыйынтыктuu пикирлер жок. Аны тақтап, көрсөтүп берүү дагы өтө кыйынчылыкты түүдүрөт. Бирок, ошондой болсо дагы айрым макал-ылакаптардын маанисине жараشا жаралган мезгилин боолголоого болот. Мисалы, «Кулда кулак жок», «Кул жейм дейт күйрукту, кудай билет бүйрукту» деген макал-ылакаптар күлчулук доордо жаралса, «Чубактын кунундай чубалган», «Казак кайың сааганда, кыргыз Гисар киргенде», «Ормондун опузасындай», «Шаршенче кайтала-бай» деген ылакаптардан тигил же бул тарыхый окуяларга байланыштуу жаралганын ошол учурга

байланыштуу тактоого болот. Ал эми Махмуд Кашигинин «Түрк сөздөр жыйнагындагы» «Өзүң кылчы ишиндү башкаларга жүктөө», «Ата-энендин ак сөзүн кулагыңдан учурба, Акыл тапсаң өзүңчө шылдыңга алып күтүрба», «Таштак жерде от болбос, арсыз башта уят болбос», «Жалгыздыктан көрө, ақмак болсо да эл жакиши, Чөлдө болгончо, кыйышык болсо да жер жакиши» ж.б. макалдар жыйнак жарык көргөн XI кылымдарга чейин жараган макалдар дешке болот. Ошол эле учурда макалылакаптардагы кедейчилик, барчылык, дыйканчылык, малчылык, эл башкаруучулар ж.б. маанидеги макалдардан ошол учурдагы доордун картинасын ачык байкоого болот. Мисалы, «Жоктун жону каттуу», «Байдын иши барман менен, кедейдин иши арман менен», «Касапчыга мал кайғы, кара эчкиге жан кайғы», «Эксен эгин-ичерсүн тегин», «Бир жакши бар – журттун камын жейт, бир жакши бар – журттун малын жейт» ж.б. Демек, макалылакаптардагы чагылдырылган адам жашоосунун түрдүү өзгөчөлүктөрүнөн, ар кыл социалдык, тарыхый, психологиялык абалдардан мезгилдин изин, тарыхтын тагын, айтылып жаткан мезгилдин абалын байкоо кыйын эмес.

Макалылакаптар формалык жактан кыска айтылып, уйкаштыкта түзүлөт. Маанилик жактан алганда анда бутундөй бир доордун, мезгилдин элегинен өтүп, адамдын турмуштук тажрыйбасынын, философиялык ой корутундуларынан алынган нускалуулук бар экенин көрөбүз. Ар бир айтылган ой өтө кыска келип, философиялуу чоң маанини туюндуруп турат.

Турмуштук чындыкты, өткөндөрдүн элесин, жашоонун нускасын, адамдардын жашоого, дүйнөгө болгон көз караштарын, ой-санаасын, тажрыйбасын, нравалык ченемдерин чагылдырып, уйкаштуу сөз тизмектеринен куралган жакындыктарына ка-

*рабастан макал менен ылакапты айырмалоо кындын эмес.*

Макал буга чейинки окумуштуулардын эмгектеринде төмөнкүдөй берилет: 1) «Макал – деп, турмуштук тажрыйбаны жыйынтыктоонун негизинде акыл, насыят катарында айтылган кыска, элестүү, көркөм чулу сүйлөмдөрдү айтабыз» (Бектенов З., Байжиев Т. Кыргыз адабияты. – Б., 1993), 2) Макал – деп, коомдук турмуштун баардык жагын кучагына алуучу, адамдардын турмуштук тажрыйбаларынан алынган жана алардын дүйнөгө көз караштарын билдирип турган, тарбиялык мааниси терең курч сөздүү, рифма жана ритмге ээ болгон, ойду бутурө айткан кыска поэтикалык сүйлөмдөрдү айтабыз» (Закиров С. Кыргыз элинин макал-ылакаптары). – Ф., 1972); 3) «Адам турмушундагы, жашоо-тиричиликтеги айныксыз даилденген бардык натыйжалардын, көз караштардын, ой-пикирлердин корутундулардын тарбиялык мааниде, элестүү, төп, ары кыска, учкул тизмектелип накыл сөзгө айланып айтылышын – макал деп атайбыз» дейт. (Кыргыз адабиятынын тарыхы. 1 том /ААкматалиевдин жалпы редакциясы астында. – 2 бас. – Б., 2004). Демек, кайсы гана аныктаманы албайлы макалдын мезгил синоосунан, чоң тажрыйбанын элегинен өтүп, тарыхый чындыкты, ыргактуу, элестүү сүрөттөп, кандайдыр бир жыйынтык чыгарган, логикалуу, тарбиялык таасири күчтүү оозеки чыгармачылыктын бир түрү экени айтылат. Ал эми ылакап 1) «ылакап – деп, кандайдыр бир окуянын негизинде же адамдардын жүрүш-турушунун, мунөзүнүн өзгөчөлүгүн жыйынтыктап, так, элестүү кылып берилген, өзүнчө чечилүүчү тарыхы бар, көбүнчө каймана мааниде айтылып, контекстке карата мааниси чечилүүчү, кыска, образдуу сүйлөмдөрдү айтабыз» (Закиров С. Кыргыз элинин макал-ылакаптары). – Ф., 1972), 2)

«адамдардын жүрүм-турум, кулк-мұнөзүндө кездеш-  
кен же турмушта арбын учуралған күлкүлүү, келе-  
келүү ошондой эле адаттан тыш көрүнүштөргө,  
болбосо учурдагы окуя, жағдайга карата айтылып  
калған әлестүү тизмектер» (Кыргыз адабияты-  
нын тарыхы. 1 том /А.Акматалиевдин жалпы ре-  
дакциясы астында. – 2 бас. – Б., 2004). 3) «ыла-  
қап – деп кандайдыр бир окуянын негизинде же  
адамдардын жүрүш-турушунын, мұнөзүнүн өзгөчө-  
лүгүн жыйынтыктап, так, әлестүү кылыш берил-  
ген, өзүнчө чечүүчү тарыхы бар, көбүнчө каймана  
мааниде айтылып, контекстке карата мааниси  
чечилүүчү кыска, образдуу сүйлөмдөрдү айтабыз».  
(Кыргыз әлинин оозеки чыгармачылык тарыхынын  
очерки. – Ф., 1973) деп берилет. Жал- пылап ал-  
ганда, келип чыгышы, чечүүчү тарыхы, кимге ба-  
гытталғаны белгилүү болуп, адамдардын жүрүм-  
турумундагы, мұнөзүндөгү өзгөчөлүктөр көрсөтүлүп,  
таалым-нускага ээ болгон, әлестүү, так айтылған  
тизмектер – ылакаптар экени белгиленет. Ми-  
салы, «Жоону сайса ким сайды, аты калды Ма-  
наска», «Түштөн кийин маараган аксак койчо»,  
«Тейитбекче мал аяп», «Шырдақбектин чебин-  
дей», «Мааниси жок кудагый, чолоосу жок сөз сүй-  
лөйт» ж.б.

Макал-ылакаптарда бир элдин тарыхы, үрп-  
адаты, нарк-нускасы, маданияты, ой-кыялдары, ке-  
лечекке болгон үмүт-тилектери чагылдырылса да  
башка элдерде маанилеш айтылған түрлөрүн ке-  
зиктириүгө болот. Мисалы, «Темир устанын ча-  
йыр кесе турган бычагы жок» (вьетнам), «Желпин-  
гич саткыч колу менен желпинет» (кытай), «Боёк-  
чунун шымы боёлбойт» (япон), «Карапачынын  
үйүндө бутүн идиш жок» (афган), «Кайышчынын  
камчысы жок» (адыгей), «Устанын тогоосу жок»  
(кыргыз) ж.б. Бул адамдардын улутуна, динине,  
жаш өзгөчөлүгүнө карабай турмуштук талап,

тиричиликке болгон мұктаждықтарында жалпылыктар, үндөштүктөр бар экендининен кабар берет.

Кыргыз макал, ылакаптарының тематикалык топтору өтө көп. Кыргыз фольклорун жыйиноочулардын бири К.Мифтаев макал-ылакаптарды жаратылыши, жаныбар, тиричилик, кишиликті, үй тиричилик ж.б. он беш топко бөлүштүрсө, Бүгүй Керимжанова 1964-жылы жарық көргөн әмгегинде адамдын өзү, ақыл эси жөнүндө, үй-бүлө, сүйүү, достук, душмандык конок, турмуши, өмүр, дин, соода ж.б. сегиз топко бөлүштүрөт. Ушундай эле нүкта макалдардын он маанилик топко, ылакаптарды өзүнчө бир топ кылып Ш.Усупбеков ажырымдаса, Ж.Төлөев да өз алдынча макал-ылакаптарды сегиз топко бөлүштүрөт. Демек, макал-ылакаптар турмуши-тиричиликтин баардык сфераларын камтып, өзгөчө көп колдонулганы менен башка фольклордук туундулардан өзгөчөлөнүп турат.

Макал-ылакаптар оозеки көркөм табылгалардын көбүнүн курамында жашап, чыгарманын маанилуу, образдуу болушуна, айттылган ойдун далилдүүлүгүнө, таасирдүүлүгүнө кызмат кылып, чечен сөз, жорго сөз, накыл кеп менен дайыма карымкаташта болот.

Макал-ылакаптарда таалым-тарбиялык ой күчтүү. Мисалы, «Абийирди жашыңдан сакта», «Айдай чырайыңды – иттей кыялың бузат», «Айтпа, айткандан кийин кайтпа», «Бузулмак оңой, түзөлмөк кыйын» деген макалдарда жаштарды абийирдүү болууга, сөзүнө түрүүгө үндөп, жакши болуу кыйын экенин эскертип, бул түуралуу жыйынтык корутундуларын билдирсе, ылакапта көбүнчө салыштыруу маанисинде айттылып, андай болбоого үндөйт. Мисалы, «Өлгөн аттын тақасын издең, алты ай жер казган байча», «Көп жойлоп капканга түшүп калган түлкүчө», «Сан жылкы-

*лүү Сарыбайча» ж.б. Ылакаптын мааниси көбүнчө контекстке жараша ачылып, ажарына чыгат. Кыска, жыйынтыктуу айтылган ой, корутунду жокко эссе. Демек, кыргыз макал-ылакаптары адамдын ой-кыялыш жеткен бардык көрүнүш, мезгил, мерчемдерди тегиз камтып, ак менен караны, жакши менен жаманды ажыратууга, жакшига үндөп, жамandan алыс болууга үндөгөн күчтүү дидактикалык мааниге ээ фольклордук жанр.*

*Мээрим КӨЛБАЕВА,  
филология илимдеринин доктору, доцент*





## A

Ааламга жол – айылдан башталат.

Ааламга чачылган наисип орток.

Ааламдан да ашмак бар, адамдан да ашмак бар.

Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат.

Аалым болсон, аалам сеники.

Аары бакса бал берет тургузуп койсо челеекти.

Аары бар жерде бал бар.

Аары гүлдү да тандап сорот.

Аары гүл татканды сүйөт, ууру түн катканды сүйөт.

Аарынын балы таттуу, чакканы ачуу.

Аары уусу менен, адам сөзү менен.

Аары чакса ачууланба, айда-күндө бал жейсин.

Абада салкын көп болсо, алманын шагын катаырат.

Абал башта денсоолук, аркасынан ак жоолук, андан кийин боз соолук.

Абалкы кебин ырас болсо, кийинки кебиндин ётуму жакшы.

Аба тазалыгы тамактан зарыл, айланана кооздугу башттай зарыл.

Аба ырайын макта кечинде, уулунду макта муррут чыккан кезинде.

Абдан кытмыр – арамза, абдан кычкыл – ачуу.

Абийир – акчадан артык.

Абийир арың дагы, дарың дагы.

Абийир жабылат бөз менен, адамды байлайт сөз менен.

Абийир жаман иштен сактыйт, жакшы ишке баштайт.

Абийир кирешеден кымбат.

Абийир тапса баласы, атасына бак конот.

Абийир үчүн ак жүр, алыш-беришке так жүр.

Абийирдин малайы, әрктин кожоюну бол.

Абийирдүү азап тартса, ақмак кубанат.

Абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат.

Абийирдүүбү аялың – сулуун ошол.

Абийири жок арачы болот.

Абийириң төгүлгөн жерге ақыл айтпа.

Абийириңди жашындан сакта.

Абийирсиз уул атасына асылат.

Абийирсизге арачы болсон, ар кайсы жерин томуйбайбы.

Абийирсизге бийлик бергенден корк, ақылсызга кылыш бергенден корк.

Абыра-сабыра сөзгө орток, атанын сүйбөс уулу малга орток.

Ага баласы алкымга чыккан жоо, ини баласы ийинге чыккан жоо.

Ага ордун ини басат.

Ага өлсө ини бар, тону жерде калган жок.

Агадан ақыл, иниден ызаат күт.

Ага-ини көп болсо, асабалуу жасоолдой.

Ага-ининин кадырын жалалуу болсон билээрсин, ата-эненин кадырын балалуу болсон билээрсин.

Агайын (ага-ини) таттуу болсо – ат көп, абысын таттуу болсо – аш көп.

Агайынга карап бала өсөт, карагайга карап тал өсөт.

Агайынды жат көрүп, жакынды кайдан табасын.

Агайындын азары болсо да, безери болбойт.

Агайындын азганын өзү билбей жат билээр, капталдыктын батканын ээси билбей ат билээр.

Агайының менен араз болбо – эр башына эмне келип, эмне кетпейт.

Агайыңдын азары болсо да, безери болбойт.

Аганы көрүп ини өсөт, әжени көрүп синди өсөт.

Аганда болсо карайсын, алаканыңды жалайсын.

Агар алтын, ак күмүш.

Агарган карда көп жүрсөн, көзүн бир күн каратыгат, агайындан чет жүрсөн, көнүлүн бир күн таратыгат.

Агарган чач айып эмес.

Агарган чач боёлбойт.

Агасы бардын сакасы бар, үкөсү бардын чүкөсү бар.

Агасы минген атты – иниси минет, атасы салған күшту – баласы салат.

Агасын агалай албаган, душманын сагалайт.

Ага-тууган кимде жок, сыйлашпаса жатча жок.

Агач катуусун курт жыгат.

Агым чогулуп сел болот, адам чогулуп эл болот.

Агын суу дайрага миң толгонуп кошулат.

Агын сууда арам жок.

Агын тапсан аласын, караны тапсан каласын.

Агынан тийсен бирөөгө, айланып тиет кезеги.

Адал адам – адамдын гана адамы эмес, ааламдын адамы.

Адал болсоң дос көбөйөт, арам болсоң кас көбөйөт.

Адал достук алтындан қымбат.

Адал иш абийир таптырат, арам иш азабын тарттырат.

Адал иш менен аракет кулду да даражага жеткирет.

Адал ишти айлындан аяба, арам ишти аялындан ая.

Адал иштин арты бакыт.

Адал өлсө – бир казан эт, арам өлсө – ит менен күшкүш жем (бир талпак).

Адал тапкан кара наның майдай жагат, арам тапкан казы-картаң жыландај чагат.

Адал әмгек – астында ат, үстүндө тон.

Адал әмгек нурлантат, арам әмгек қырдантат.

Адал әмгек әлге жеткирет, арамдық әлден кетирет.

Адал әмгек, ак ниет опо берет адамга.

Адалдын тамыры мин, арамдын тамыры бир.

Адалсынган молдонун үйүнөн алты камандын башы чыгыптыры.

Адам – окуу менен озот, өнөр менен өсөт.

Адам – эли менен, өрдөк – көлү менен (данктанат).

Адам (көзү) жок жерде кеп кылба.

Адам адам менен адам.

Адам адам үчүн табылгыс дары.

Адам адамга дос, жолдош, бир тууган.

Адам ақылы менен адам, ансыз баса албас бир да кадам.

Адам аласы – ичинде, мал аласы – сыртында.

Адам аласынан сөз аласы жаман, эт чаласынан сөз чаласы жаман.

Адам алсызы – урушчаак.

Адам аракты жутат, кийин арак адамды жутат.

Адам атасы – нур, энеси – жер.

Адам ачтан өлбөйт, ардан өлөт.

Адам ашқа тойсо да, башқа (жашқа) тойбойт.

Адам аягынан аксабайт, алкымынан аксайт.

Адам баласы жылкы мүнөз.

Адам баласы тетиксиз сандық, сыртынан сынчы жанылат.

Адам барга чыдабайт, жокко чыдайт.

Адам баскан жол менен адам басат, бири билбegenди бири билип жазат.

Адам башы көпүрө болсо, адам аттабасын, хан башы көпүрө болсо, калкы аттабасын.

Адам болмок аста-аста, айбан болмок бир паста.

Адам болор кишинин адам менен иши бар, адам болбос кишинин адам менен неси бар.

Адам болуу арзан, адамды билүү кыйын.

Адам болуу баарынан артык.

Адам бузулса, аалам бузулат.

Адам гүлдөн назик, темирден бекем.

Адам да көктөмдө арыктайт.

Адам данк үчүн от менен сууга кирет.

Адам даражасы абийири менен бийик.

Адам дүйнөдө бир жарагат.

Адам жакшылыкты жерден таап албайт, адамдан үйрөнөт.

Адам жаман эмес, анын кыялышы жаман.

Адам жаманы – сопу, жыгач жаманы – соку.

Адам жашка тойбайт.

Адам жеринен сыпаа, табиятынан жатык.

Адам жок (көзү) жерде кеп кылба.

Адам жоктон бар кылат, болбосту толтурат, тууктан жол табат.

Адам жолу – улук.

Адам жүрөгү менен күчтүү, жыгач тамыры менен күчтүү.

Адам жүрүшүнөн – кул болот, ат жүрүшүнөн – пул болот.

Адам ит жандуу.

Адам иште чындалат, болот отто чындалат.

Адам кааласа таштан суу, такырдан гүл чыгарат.

Адам кайраты – албарс кылыш.

Адам канчалык адилет болсо, адилеттики ошончолук туура түшүнөт.

Адам карыган сайын бала.

Адам катасыз болбос, көл бакасыз болбос.

Адам келсе тан аткандай, акмак келсе күн баткандай.

Адам көнүлүнөн азат, тилинен жазат.

Адам көпту көрбөй акыл кирбейт.  
Адам көркү – чүпүрөк, жыгач көркү – жапырак.  
Адам кулагынан жаңылат, тулпар туягынан  
жанылат.

Адам кулактан семирет, айбан туяктан семирет.  
Адам күндө жаңы тилем тилейт, жаман күндө  
ар кимди каргап-шилейт.

Адам күндү дайыма көргүсү келет.  
Адам мандайга жазылгандан өтө албайт.  
Адам менен малдын айырмасы – акылда.  
Адам ойго тойбайт, бөрү койго тойбайт.  
Адам өзү ажалдуу болсо да, өлбөс нерселерди  
жасайт.

Адам өзү карыса да, көөдөнү карыбайт.  
Адам өзүнөн кийинкилерди көрүп картаят.  
Адам өзүнөн эмес, сөзүнөн байкалат.  
Адам өзүнүн келечегине өзү көпүрө салат.  
Адам өлбөсө – айыл башы, сарт өлбөсө – кербен  
башы.

Адам өлмөйүнчө ырыски түгөнбөйт.  
Адам өлөт, атак өлбөйт.  
Адам өлсө данкы калат, ат өлсө – териси калат.  
Адам өлсө сөзү калат, жакшы атагы унутулбайт.  
Адам өчкө кудай өч.  
Адам сатуу – арам иш.  
Адам сөзгө (кепке) байланат, айбан чөпкө (жипке)  
байланат.

Адам сөзүнөн сынат, уй мүйүзүнөн сынат.  
Адам сөзүнөн таанылбайт, ишинен таанылат.  
Адам сүйлөшкөнчө, айбан кашынышканча.  
Адам табияты дээринен ачкөз.  
Адам таза, ыймандуу болуш керек.  
Адам темирден катуу, таштан бек, гүлдөн на-  
зик.

Адам тилинен табат.  
Адам тиричилигинин туткасы – түндүк, аалам  
тиричилигинин туткасы – күн.

Адам улуу тоо сыйктуу.

Адам чакырса барбайм деген, ашқа чакырса калбайм дейт.

Адам ызаатка келет, айбан чөпкө келет.

Адам ынсантуулугу менен береке табат.

Адам эмгеги менен данктуу.

Адам эмгек менен адам.

Адамга – ишарат, айбанга – келтек.

Адамга адам кымбат.

Адамга акыл тубаса бүтпөйт, эмгек менен заман жаратат.

Адамга атак кооптуу.

Адамга конгон касиет качпайт, бирок издеңген киши таппайт.

Адамга көрбөгөндүн баары кызык.

Адамга кылган жакшылык жерде калбайт.

Адамга кылган жакшылык, айда тийген ай эмес, күндө тийген күн эмес.

Адамга мал табылышы оной, адамга адам табылышы кыйын.

Адамга өлүм ак. (Өнгө жалган – өлүм ак).

Адамга таандык мыкты дөөлөт – достук.

Адамга чычалак жараашпайт, атка жатаалак жараашпайт.

Адамда эң ыйык нерсе – ишеним.

Адамдан айла (акыл) качып кутулбайт.

Адамдан улуу ат жок, нандан улуу аш жок.

Адамдарды жер көтөрсө, акылманды эл көтөрөт.

Адамды (же кишини, жигитти) сөзүнөн тааныйт.

Адамды адам кылып алга үрөгөн үмүт.

Адамды акылга бай кылган – эмгек, төрт түлүктүшай кылган эмгек.

Адамды акылынан, даракты жалбырагынан байка.

Адамды алыстан тааныш кыйын.

Адамды бийлик берип сында.

Адамды бузган – байлык менен бийлик.

Адамды каниет аздыrbайт, кайғы аздырат.

Адамды кийминен тааныбайт, ишинен тааныйт.

Адамды кордобо, акмакты бордобо.

Адамды көзүнөн түшүнбөй, сөзүнөн түшүн, акмакты өзүнөн түшүнбөй элден түшүн.

Адамды сөз даңазалайт, сөз маскаралайт.

Адамды табагың менен әмес, кабагың менен кабыл ал.

Адамды тамак аксатат, атты туяқ аксатат.

Адамды үмүт жашатат, кайғы какшатат.

Адамды чанып көнгөн киши жолдоштукка жарбайт.

Адамды шайтан азгырат, артық дөөлөт мас кылат, тумшугу таштай катаарда, тууган менен каскылат.

Адамды шорго салган да, өлтүргөн да тил.

Адамды әки нерсе картайтпайт тез: бири – жакшы мүнәз, әкинчиси – жакшы сөз.

Адамдык жакшы касиеттен ажыроо – чон жоготуу.

Адамдын адам билет сымбатын, акмактар кайдан билсин, адамдын арзан менен кымбатын.

Адамдын адамгерчилиги ачуусу келгенде билинет.

Адамдын акысын жер жебейт.

Адамдын адамдыгы – адамгерчилик.

Адамдын адамдыгын аныктаган сапаты – анын үзүрлүү әмгеги.

Адамдын адеби анын алтынынан да кымбат.

Адамдын акылманы алысты көрөт.

Адамдын акысын жер жебейт.

Адамдын аласы жаман, айбандын куласы жаман.

Адамдын алсызы – ушакчы.

Адамдын ардуусу тырышчаак болот.

Адамдын арманы көп, жакшынын жардамы көп.

Адамдын башкы милдети – кайрымдуулук (же ыймандуулук).

Адамдын бир душманы – тили.

Адамдын бир сапаты – сабырдуулук.

Адамдын бири тентек, бири жөнтөк, бири эпчил, бири кекчил.

Адамдын бузукусу адам.

Адамдын данкын чыгарган да – тил, тарпын чыгарган да – тил.

Адамдын дүйнөгө өзү тойсо да, көзү тойбойт.

Адамдын жакшылыгын биле жүргүн, өзүн да жакшылыкты кыла билгин.

Адамдын жалангычы да адам.

Адамдын жаман-жакшысы туулгандан әмес, көргөн тарбиясынан.

Адамдын жылдызуусун айбан да билет.

Адамдын ийгилиги әмес, акылына карап баа бер.

Адамдын иши – жемиштин мөмөсү.

Адамдын көңүлү гүл.

Адамдын ким экенин билгин өлгөштөн келсе, кебин шашпай тыңшап көр.

Адамдын көзү өлгөндө (бир чымчым) топуракка тоёт.

Адамдын көңүлү – айнек идиш.

Адамдын көөнүн сөз ачат.

Адамдын көркү – адеп.

Адамдын көркү – адилеттүүлүктө, жигиттин көркү – адептүүлүктө.

Адамдын көркү – акыл, акыл көркү токтоолук.

Адамдын көркү – бөз, көңүлү – эки ооз сөз.

Адамдын көркү баш болот, кабактын көркү каш болот.

Адамдын көркү көздө, акылдын көркү сөздө.

Адамдын көркүн сөз ачат, ааламдын көркүн көз ачат.

Адамдын кыйноосу – санаа, өлүмү – оору.

Адамдын мөмөсү бала.

Адамдын мыктысы – жөнөкөй адам.  
Адамдын ойлогону – мин, аткарғаны бир.  
Адамдын оозунда болсо – Алланын кулагында  
болот.

Адамдын өзү жетпеген жерге сөзү жетет.  
Адамдын өзү картайса да, сөзү картайбайт.  
Адамдын өзүн билгін келсе – сөзүн тында.  
Адамдын өзүнө баа бербе, акылына баа бер.  
Адамдын өлбөстүгү – әлине калтырган әмгे-  
гинде.

Адамдын пейли онолмоюнча, иши онолбайт.  
Адамдын пейли тойбой, карды тойбойт.  
Адамдын сулуулугу сөзүнөн (тилинен) билинет.  
Адамдын тизгини – акыл.  
Адамдын түсүн айтпай, ишин айт.  
Адамдын әмгегин жеп әки болбойсун, жакшыга  
жакындасан дейди болбойсун.

Адамдын әмгектен улуу тиреги жок.  
Адамзааданы жакшы сөз атынан түшүрөт.  
Адамзат – бир сырдуу, мин кырдуу.  
Адамзатты сөз бузат, тоо-ташты сел бузат.  
Адамзаттын жакшысы азыраак сүйлөп, көп  
тындайт.

Адамзаттын өзүндө да ачыла элек сыр бар.  
Адамзаттын уругу – ажырыктын тамыры.  
Адам-тукуму болуш улуу.  
Адамча туулуп, айбанча жашаба.  
Адат – адат әмес, жөн – адат.  
Адашкан казды топтошкон карга алат.  
Адашкан койду бөрү жейт.

Адашкан күлүк жерди ойлойт, акылман жигит  
элди ойлойт.

Адашкандын айыбы жок – кайтып үйүрүн тап-  
кан соң, ачылгандын айыбы жок – өзү билип жап-  
кан соң.

Адашкандын алды жөн.

Адашкың келбесе – кара, жаңылгың келбесе – суралар.

Адашпаймын деген дал түштө адашат.

Адашсан атыңа ишен.

Адашсан әлиң менен (акылдуу менен) адаш.

Адеби жок жигит, жүгөнү жок атка окшош, адеби жок аял кабаанак итке окшош.

Адеби жоктун аты-жөнүн сураба.

Адеби жоктун уяты жок.

Адеп (адептүүлүк) – адамдын көркү.

Адеп барчылыкта калыптанат, жетпеген турмушта бузулат.

Адеп башы – тил.

Адепсиз бала – таманга жабышкан чыла.

Адепсизге акарат жарапшат.

Адепсизден алыс кач.

Адепсизден да адептүүлүктү үйрөн.

Адептүү – алкыш алат, адепсиз – каргыш алат.

Адептүү абийир табат, адепсиз жабыр табат.

Адептүү бала ата-энесин мактатаар, адепсиз бала ата-энесин какшатаар.

Адептүү жигит азаптан алыс болот.

Адептүүлүк – адамдын көркү.

Адептүүлүк белгиси – ызаттап салам бергени, жакындыктын белгиси – жайынды сурап келгени.

Адил адам абройлуу.

Адил айтылбаган сын өксүйт.

Адил байкап, ак сүйлө.

Адил болсон дос көбөйөт, арам болсон кас көбөйөт.

Адилет атка мингизет, ачкөздүк көргө киргизет, каниет карын тойгузат, казына ичи оорутат.

Адилет жаралган мыйзам жакшы.

Адилеттик ордун табат, аккан суу жолун табат.

Адилеттүү мыйзамың болсо – көнүл ток, ансыз эркиндик жок.

Адилеттүү эрдин башына касиет конот.

Адыл (адил) киши эл баштаар.

Адырда калган анда өлөт, кылыч кылган мында өлөт, өрмөк соккон жан да өлөт.

Адырда малы болбосо, бетегелүү бел карып.

Адырында аркар жок, адамында дарман жок.

Аргымактын жакшысы азыраак оттоп, көп жуушайт.

Ажаан аялың болгуча, ажаан итиң болсун.

Ажаан ит таяктан коркот.

Ажаан катын үйдөгү өрт.

Ажал – аласа, жан – бересе.

Ажал – өлүм жетпесе, адам уулу жыгылбайт.

Ажал – өлүм кайда жок, ашыккан иште пайда жок.

Ажал айтып келбейт.

Ажал аландағанды алат, оору саландағанды алат.

Ажал жетип күн бүтсө, жан бүткөндүн баары өлөт, жашоо деген түгөнөт.

Ажал жолу – чилдин арышынан кыска.

Ажал жуучусу – оору.

Ажал келбесе, адам өлбөйт.

Ажал келсе, алтын тактан пайда жок.

Ажал келсе, темир сандық кеп эмес.

Ажал менен азап каш-кабактын ортосунда.

Ажалдуу карга бүркүт менен ойнойт.

Ажалдуу карга торго түшөт.

Ажалдуу кийик адырга качат.

Ажалдуу киши ажыдаардын күйругун басат.

Ажалдуу төө жарда оттойт, ажалдуу чочко анда оттойт.

Ажалы жеткен өлүүчү, тириүлөр күнүн көрүүчү.

Ажалым жетсе өлөөрмүн, азабым болсо көрөөрмүн.

Ажалың жетсе өлмөк бар, амириң айтса көнмөк бар.

Ажарлуу аял – адамдын периштеси, акылдуу аял – эркектин шериктеши.

Ажоосу жок эл – серкеси жок кой.

Ажы болмок – кырк жылда, пенде болмок – бир күндө.

Ажырагыз карындашына унутулгус сөз айтпа.

Ажырашаар дос (тамыр) ээрдин арткы кашын сурайт.

Аз ашкада жасоол болбо.

Аз болсун, аз да болсо саз болсун.

Аз да болсо акылдын өзүндүкү болгону жакшы.

Аз да болсо, көптөй көр, арык болсо семиздей көр.

Аз жамандык да көп.

Аз кайгыны аш басат, көп кайгыны дос басат.

Аз көбөйөт, азган онолот.

Аз сөз – саз сөз, көп сөз – чөп сөз.

Аз сүйлө, көп тыңда (аз сүйлөп, көп ук).

Аз сүйлөгөн адамдар асыл келет.

Аз сүйлөсөн да, саз (так) сүйлө.

Аз сүйлөсөн элине жагасын, көп сүйлөсөн бир баләэгэ каласын.

Аз уктаган акылга бай болот.

Аза – арыбайт, каада – карыбайт, алтын – чирибейт.

Азабын артсан, үзүрүн көрөсүн.

Азабына жарааша үзүрү бар.

Азапка башың калганда сыймыгың – качкан күш.

Азамат антка байланат, абийири жок калпка байланат.

Азамат бир сырдуу, мин кырдуу болот.

Азамат болсон шандуу бол, «атың ким» деп сурасын.

Азамат болсон әр жигит, ардактуу иштен корунба.

Азамат көркү эмгекте.

Азамат әрге алтымыш өнөр аздык кылат.

Азаматка – эл арка.

Азаматты коогада, акмакты соодада сына.

Азаматтын азганы – көчкөндө жөө басканы.

Азаматтын азганын өзү билбей, жат билет.

Азаматтын ачуусу бар, кеги жок.

Азаматтын белгиси көбүрөөк ойлоп, аз сүйлөйт.

Азаматтын данкын чыгарган – эмгек, арамзанын жанын чыгарган – эрмек.

Азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп көп тыңшайт, аргымактын жакшысы азыраак оттоп, көп жуушайт.

Азаматтын жакшысы бирде мырза, бирде кул, аргымактын жакшысы чапса құлук, сатса пул.

Азаматтын жакшысы жүк көтөргөн атандай.

Азаматтын жакшысы он бешке келсе – кичүүлүк жок, жүзгө келсе – карылык жок.

Азаматтын кадырын атасы эмес, эл билет.

Азансыз молдо болсо да, казансыз катын болбос.

Азап айтып келбейт.

Азап тартпай ақыл кирбейт.

Азап чекпеген бактынын баркын билбейт.

Азапка чыдасан жашоону үйрөнөсүн.

Азаптан коркпо, айыптан корк.

Азаптуу кишиге айла жок.

Азапты – тарткан билет, жүктү – арткан билет.

Азапты кайдан деп билип болобу.

Азаптын азабы – жумушу жоктук.

Азаттыгы жок элдин азабы көп.

Азбаймын деген адам дал түштө азат.

Азбаймын деген жигитти, каранғы түн азгырат.

Азбас адам, тозбос тон болбойт.

Азга – опаа, көпкө – жапаа.

Азга азанчы болгуча, көпкө казанчы бол.

Азга алкыш айтпаган көпкө көнүлү тойбойт.

Азга каниет кылбаган, көпкө ыраазы болбойт.

Азган айланып элине келет.

Азганды кууп, тозгонго жолукпа.  
Азгырма адамдардан алыс болгун.  
Аздап-аздап үйрөнсөн, чебер болосун.  
Азды аяган көптөн куру калат.  
Азды билбegen, көпту да билбейт.  
Азды жок дебе, барды көп дебе.  
Аздыктын кордугу жаман.  
Аздын арманы күчтүү, көптүн дарманы күчтүү.  
Аздын атасы бар, көптун батасы бар.  
Азоону чалма жоошутат, ақмакты токмок ток-  
тотот.  
Азуулуу бөрүгө, момун кой тен әмес.  
Азуулуу менен арбашпа, алдуу менен кармашпа.  
Азуулуга бар заман, бечарага зар заман.  
Азуулууну киши күчү менен әмес, әби менен  
алат.  
Азуусун айга жаныган ааламды өзүм билем дейт.  
Азыктуу арыбайт, кам көргөн кемибейт.  
Азынаган айгырдын үйрүн көр, менменсинген  
жигиттин үйүн көр.  
Азыркы анан табылбайт, өткөн күн кайра улан-  
байт.  
Азыркы көргөн анан жок, атаны кайран дүй-  
нө бок.  
Ак саманды чөптөй көр. Куник (көрксүз) да болсо  
түзүк көр. Алыс (жат) да болсо, жакындай көр.  
«Айдай келдики» алды менен өлөт, өрмөкчүнүкү  
өзү өлөт.  
«Айдал кел» менен «байлад кел» катуу кан-  
дын буйругу.  
Ай – Күн баарыга тен.  
Ай – чыгышынан, адам – жүрүшүнөн билинет.  
Ай айга багышат, күн күнгө багышат (кошулат).  
Ай деген (же дәэр) ажо жок, кой деген (же дәэр)  
кожо жок.  
Ай десе – аркы жок, күн десе – көркү жок.  
Ай жарыкта коён арык.

Ай жүр, аман жүр.

Ай караган – нурданат, казан караган көөлөнөт.

Ай караган ачқадан өлөт, күн караган қүрөөрүн алат.

Ай караган текедей күткөн жаман акыйып.

Ай катаалы – айда жаайт, күн катаалы – күндө жаайт.

Ай короолосо аягынды камда, күн короолосо қүрөгүнду камда.

Ай Күн менен жакшы, эр эл менен жакшы.

Ай менен Күн асмандын көркү.

Ай он бешинде кайда бараар дейсин?

Ай талаадан аткан ок ажалдууга тиет.

Ай тийген тұндың таңы бар, алмалуу бактын шагы бар.

Ай толгонун билбейт, жигит болгонун билбейт.

Ай түндө керек, акыл күндө керек.

Ай чырайлуу, бал сөздүү – акылман адам энеси.

Айаарга малы жоктун, айаарга жаны да жок.

Айбан ачуусу көзүнөн билинет, адам ачуусу сөзүнөн билинет,

Айбан таяк жеген жерин унутса да, тамак жеген жерин унуптайт.

Айбан чөпкө байланат, адам сөзгө байланат.

Айбан әнкейсе, жер үрпөйөт.

Айбанга – келтек, адамга – ишарат.

Айбанга боор оорусан, боорго тебет.

Айбандан тұңғасөн тұңғул – адамдан тұңғулбө.

Айбанды өнүнөн тааны, адамды сөзүнөн тааны.

Айбандын аласы тышында, адамдын аласы ичинде.

Айбаты бар жигиттин атагы артында.

Айбашы думанадан үмүт қылат (же үмүт әтет).

Айга жетпес ашынды айылдаштан аяба.

Айга карап айдал сеп.

Айга кол сунба, момунга чон сунба.

Айгакка – алты таяк.

Айгактын тұбы – ууру.

Айғыр баатыр үйрүндө, ар ким баатыр үйүндө.

Айғыр болор кулундуң – жаақ эти чоң болот, кочкор болор козунун мандай жагы дөң болот.

Айғыр көпсө – бәэни (кәэде үйрүн) кажыйт, кан көпсө – элин талайт.

Айғыр салсан үндүүдөн сал, кочкор салсан – жүндүүдөн сал.

Айғыр учунса – ат болот, ат учунса – эт болот.

Айғырды қандай салсан, ошондой минесин.

Айғырдың жаманы ат қачырат.

Айғыры ала болсо, кулуну кула болот.

Айғыры көп үйүрдүң кажышканы көп болот, кулуну аз болот.

Айда айыл болбойт, Құндө коншу болбойт.

Айда жеген тоқ болот, құндө жеген сук болот.

Айда туусам – айда жок, құндө туусам – құндө жок.

Айдабай аштық чыкпайт, үйрөнбөй билим жукпайт.

Айдаган малы баалуу болсо, кербендин атагы чыгат (же ажааты чыгат).

Айдаганы беш әчки (же козулуу кой), ышкырыгы таш жарат.

Айдагың келсе әгин, құздүң камын жазында жегин, жаздын камын кышинда жегин.

Айдай чырайды иттей кыял бузат.

Айдама терек тал болот, адамдың атын чыгарған, айбан да болсо мал болот.

Айдарым жел сылап өтөт, керимсел жел сыйрып өтөт.

Айдасан кабат арпаны максымга жакшы талканы, жутканга комсоо дебесен, кебеги менен талканы.

Айды этек менен жаба албайсың, байлыкты бекер жерден таба албайсың.

Ай жарыкта коён арык.

Айдын жанында булуттун баркы жок, байдын жанында жардынын баркы жок.

Айдын жарыгы менен караңгысы удаалаш, өмүрдүн кайгысы менен кубанычы аралаш.

Айдын жарыгынан күндүн көлөкөсү жарык.

Айдын жарыгында жүргөнчө, күндүн көлөкөсүндө жүр.

Айдын жарымы жарык, жарымы – каранғы.

Айдын тени (же жарымы) жарык, тени (же жарымы) каранғы.

Айкалышып уктасаң, ай жарыгы түн кызык.

Айкөл адамдын өзү, анык бакыттын көзү.

Айкөлдүгүң – адилдигин, түркөйлүгүң – залимдигин.

Айкөлдүк – ар сапаттын туу чокусу.

Айкындуулук бар жерде артык сөз жок.

Айла – алтоо, акыл – жетөө.

Айлакер душманын бүлдүрөт, досун күлдүрөт.

Айлакерге даба жок.

Айлалуу күйөө пайдалуу зайыпка үйлөнөт (кәэде жолугат).

Айлан арыстанды кармайт, күчүн чычканды каячырат.

Айлан кетсе – бөркүң менен акылдаш.

Айларды айландырган жылдарды да жылдырат.

Айласы кеткен «өлбө жаным, өлбө» дейт.

Айласы кеткен ары карап ыйлайт, бери карап күлөт.

Айласы кеткен жер тандабайт, жашы өткөн эр тандабайт.

Айласыз акимдин айланасында кошоматчылар көп болот, айлалуу акимдин айланасында акылдуулар топтолот.

Айласыз баатыр каманга чалдырат.

Айлаш катын – мундаш, жылдаш катын – сырдаш.

Айлың ала болсо, эки атың шала болот.

Айлына келген бөз арзан, оозуна келген сөз арзан.

Айлыңды караарсын – алаканыңды жалаарсын.

Айлыңды коюп, алыңды бил, өзгөнү коюп, өзүндү бил.

Айнып кеткен дос жаман (дос болбойт).

Айран ичкен алсырайт, кымыз ичкен кансырайт, эрке бала көч үстүндө нан сурайт.

Айран ичкен кутулуптур, чөлек жалаган тутулуптур.

Айран сураган чөлөгин жашырбайт.

Айрандан әки эсе ичкен шумдук.

Айранды уюта албаган иритет, терини ашата албаган чиритет.

Айрылаар дос бербести сурайт.

Айрылган – азат, кошулган – озот.

Айрылышса – сагынышат, жолугушса – жабыышат.

Айт да болор, айттын әртеси да болор.

Айт күнү аялдын өксүгүн айтпайт.

Айт күнү катын алба, жамғыр күнү ат чаппа.

«Айт» десе алдына түшкөн, «ойт» десе әбине көнөт.

Айта берсөң арман көп.

Айтаар атка бир санат, учар күшкө бир канат.

Айтаар сөздү айт, айтпас сөздөн кайт.

Айткан – айыптуу, айтпаган – кубаттуу.

Айткан акылдуу болсо, уккан уйкудан безет.

Айткан сөз – алышкан кол.

Айткан сөз – аткан ок.

Айткан сөзү аткан ок, адамда мындай болум жок.

Айткан ушакчы әмес, айтып келген ушакчы.

Айтканды ар ким билет, каш какканды зээндүү билет.

Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман.

Айтканындан кайтпа, алдындан жоо чыкса да,  
кайра тартып качпа.

Айтпа, айткандан кийин кайтпа.

Айтпай келген конок, андып жүргөн уурудай  
бозала кылат.

Айтпаса билбейт, ачпаса көрбөйт.

Айтса – жүрөккө, чапса – билекке.

Айтса болот насыят акылы бар адамга.

Айтсан – тилиң күйөт, айтпасан – дилиң (ичин)  
күйөт.

Айтсан кеп, айтпасан дарт.

Айтыла элек сөз – сенин кулун, айтылып кет-  
се – сен анын кулусун.

Айтылбай жүргөн сөз болор, айтылбай кеткен  
кез болор.

Айтылбай ичте сыр калат.

Айтылбай калган сөз (же кек) жесир.

Айтылбай турган сөз эле, айтылып кетти өзү  
эле,

Айтылган сөз – атылган ок, экөө бирдей кай-  
рылбайт.

Айтылган сөз акыл болсо, уккан кулак маакул  
болот.

Айтылчу жерде айтылбай қалган, айтылбас жер-  
де айтылып қалган сөз жаман.

Айтып берәэриң болбосо, ооз оорутуп нетесин,  
жасап берәэриң болбосо, кол оорутуп нетесин.

Айтып качкан жаман, атып жазған жаман.

Айтып коюп қылбаганы – кесирленгени, берип  
коюп кайра алганы – эсиргени.

Айтып қылган иштин айыбы жок.

Айтышкан – доо, алышкан – жоо.

Айы онунан тууганга ажайып кубаныч жолугат.

Айыбы чыккан жигиттин узун бою пас болот.

Айыбын жашырган алыс узабайт (акыры онол-  
байт).

Айыгаар оорунун дарысы өзү табылат.

Айыл – Ата Журт күзгүсү.

Айыл атаандашса – береке кирет, андышса – чыгаша чыгат.

Айыл байыса – жер байыйт.

Айыл башы болгуча, суу башы бол.

Айыл жатканча отурсан, күн батканча тынбассын.

Айыл ити ала болсо да, бөрү көрсө чогулат.

Айыл итинин күйругу чагарак.

Айыл конбой сырдаш болбойт, коно жаткан кепке тойбойт.

Айыл конгун чеченге, кебин тууп чечерге.

Айыл өкмөтү – айылдын күзгүсү.

Айылдаштын аты чыкканча, аталаштын тайычыксын.

Айылды алалык бузат, араны каралык бузат.

Айылчынын аягы ашта – тойдо тыйылат.

Айылчынын баласы «опаа» деп ыйлайт, уйкучунун баласы «жатаа» деп ыйлайт, соргоктун баласы «мама» деп ыйлайт.

Айылы аралаштын кою короолош.

Айылы бүтүн аман жүрөт.

Айылы жакын иттин күйругу узун.

Айылым – алтын бешигим.

Айылында өлүм жок болсо, атаң кана? Элинде өлүм жок болсо, эненә кана?

Айылынды караарсың – алаканынды жалаарсын.

Айың кеп айылды иритет (бирдикти бузат).

Айыпсыз аякка тикенек кирбейт.

Айыпсыз киши болбойт.

Айыпты айдаган билер, кунду кууган билер.

Ак адам күйбөйт, сак адамдын залалы тийбейт.

Ак асманды жаман деп, көктүү кайдан табасын?

Ак бар үйдө береке бар.

Ак баарандын кундагын ата албасаң сунбагын.

Ак буудайда айып жок, аны кылган зайып жок.

Ак жеринен айдамак, адал жерден кармамак,  
тенсиздик заман адаты.

Ак ийик десе жалт берген, ак талкан десе тап  
берген.

Ак ийилет, бирок сынбайт.

Ак ит, кара ит – баары бир ит.

Ак иш үчүн ыйласа, азиз көздөн жаш чыгат.

Ак кажырга кузгун көөлүчү болсо, сагызган сайга  
той жасайт.

Ак кары менен кыш көркүү, өз тени менен кыз  
көркүү.

Ак кишинин жообу шыр, жолу шыр.

Ак койдон аңкоо, боз койдон момун.

Ак көнүл адам – ишenchäæk адам.

Ак көнүл адам куу болбайт.

Ак көнүл киши мурун айткандын тилине кирет.

Ак көнүлдөн арамдык чыкпайт.

Ак көнүлдүн аты арыбайт, аты арыса да өзү жа-  
рыбайт.

Ак көнүлдүн аты арыбайт, тону тозбайт.

Ак көрпө жайылдын, аты элге дайын.

Ак менен кара согушат (кәэде жарышат), акка  
кудай болушат.

Ак ниет болсон – жетерсин муратка, арамдык  
кылсан – каларсын уятка.

Ак ниеттен чыккан сөз – адамды марытат, арам-  
дардан чыккан сөз – адамды карытат.

Ак ниеттин жүргөнү күлкү, арамзанын жүргөнү  
түлкү, таянганы мүлкү.

Ак ниеттүү адамга жамандык жабышпайт.

Ак ойлоп, адал иште.

Ак пейил – коом данакери, ынтымак – ырыс-  
кешиги.

Ак пейилдүүлүк – адамдын артыкчылык белгиси.

Ак саманды жаман деп, чөптү кайдан табасын?

Ак сөз – акыл сөз.

Ак сөз арыбайт, ак жүргөн киши карыбайт.

Ак сөз жолго чыгарат, кара сөз баткакка жыгат.  
Ак сүтүн берген эненин, балада акы зор болот.  
Ак төөнүн карды жарылып жаткан убакыт.  
Ак шоола чачпай таң болбойт.  
Ак шумкар бердим таптап ал, ак учук бердим саптап ал.  
Ак шумкарга ителги табы менен теңелет.  
Ак Эдилдин өзү болbosок да булагыбыз, акылдуу баштын өзү болbosок да кулагыбыз.  
Ак эмгек – алкыш, сыйга жеткирет.  
Ак эмгек азаптан коргойт, карылык жолунду торгойт.  
Ак эмгек майды чайнатат, жалкоолук шорду кайнатат.  
Ак эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу.  
Акак көркү – берметте, азамат көркү – эмгекте.  
Аке (үкө) деген көнүлгө жакшы.  
Акенерди сыйлаганынар үкөнөрдөн ызаат көрөсүнөр.  
Акзооттун жакасы бар жени жок, чыны жакшынын ачуусу бар, кеги жок.  
Аким бол, калкка жакын бол.  
Аким болуш оной, адам болуш кыйын.  
Акка кара жок, карага чара жок.  
Акка кара иштесе, өзү көрөт залалды.  
Акка кыл сынбайт.  
Аккан абышка да «апаке» дептир.  
Аккан арыктан суу агат.  
Аккан суу арык табат.  
Аккан сууда арам жок.  
Аккан суунун агымын бил, дүйнөдө жок кадырын бил.  
Аккан суунун кадыры жок.  
Аккуу жок жерде көл көрксүз, аял жок жерде эр көрксүз.  
Аккуусу жок көл жетим, ыйманы жок эл жетим.

Акма кулактан айткандын баары түшүп калат.

Акмак – акылдууну, мас – соону сүйбөйт.

Акмак арыганын, көсөө карыганын билбейт.

Акмак бергенин билип, алганын билбейт.

Акмак да сүйлөгөнчө ақылдуу көрүнөт.

Акмак достон, акылдуу душман артык.

Акмак менен тойго барганча, акылдуу менен таш ташы.

Акмак өзүн эр ойлойт, ангек өзүн жер ойлойт.

Акмак өлөм деп коркутат, акылдуу таарынып чочутат.

Акмак тойго барса, үйүмдөн да жакшы экен дейт.

Акмак эл мени билбейт деп наалыса, акылдуу элди мен билбейм деп наалыйт.

Акмакка – келтек, акылдууга – ишарат.

Акмакка айткан кайран сез.

Акмакка акыл айтсан укпайт, пайды кылсан жукпайт.

Акмакка ар күн той.

Акмакка да акыл азуу чыгат.

Акмакка тенелсен, адамгерчиликтен айрыласын.

Акмактан акыл сураганча, сокурдан жол сура.

Акмакты акылдуу кылган – tengеси, молдону молдо кылган – келмеси.

Акмакты көрүп, акылдуулукка үйрөн.

Акмакты сыйласан, абийиринді төгөт.

Акмактык – айыкпас дарт.

Акмактын ажалы – элден.

Акмактын айтканы келбей, тантыраганы келет.

Акмактын күлдүргөнүнөн, акылдуунун ыйлатканы артык.

Акмактын өмүрү – акылмандын бир күнүнө татыбайт.

Аксабаса ат кадыры билинбейт, ата өлбөсө аксакал кадыры билинбейт.

Ак-Сайга ээмди ээрчип келип, сөөк тиштебей кеттим, – деп бир ит арман кылыптыр.

Аксак атка чан үйүр, арык атка бала үйүр.  
Аксак да асманды тепкиси келет.  
Аксак иттен сокур ит соогат сураптыр.  
Аксак кой түштөн кийин маарайт.  
Аксакал адам улама, ар кимге айтат нусканы.  
Аксактын аягына (же сабырына) кара, оорунун тамырына кара.  
Актын жоосу кара.  
Актын иши он болот, каранын иши кор болот.  
Акча аябаган – көр соодагер, акча аяган – нак соодагер.  
Акча менен байлык – колдун кири.  
Акча сүйлөп турган жерде, адилеттик ыйлап турат.  
Акча тапкан бай эмес, акыл тапкан бай.  
Акча шаар жерине жарашат.  
Акча эсепти сүйөт.  
Акчадан айрылсаң – күйүнөөрсүн, ар-намыстан айрылсаң – кантип басып жүрөсүн.  
Акчалуу адам мөөр үстүндө, акчасыз адам көр үстүндө.  
Акчалууга – базар, акчасызга – мазар.  
Акчалуунун колу ойнойт, акчасыздын көзү ойнойт.  
Акчан болсо туюктан жол табылат.  
Акчасы болсо, акмак да төрө.  
Акы төлөбөсөң молдо үйүнө да кирбейт.  
Акыйкат – тынчтыктын кербени.  
Акыйкат женет.  
Акыйкат жол максатка жеткирет.  
Акыйкат ийилет, бирок сынбайт.  
Акыйкат күндөн жарык.  
Акыйкат менен кыянатчылык эриш-аркак.  
Акыйкат отко күйбәйт, сууга чөкпәйт.  
Акыйкат сөз коом үчүн мүрөк суу.  
Акыйкат сөзгө – арсыз жооп кайырат.  
Акыйкаттын отун эч ким (акмак) өчүрө албайт.

Ақыл – алтын, ой – күмүш.  
Ақыл – ардак, байлык – бакыт.  
Ақыл – башта, кубат – сөөктө, уят – көздө.  
Ақыл – баштан, асыл – таштан.  
Ақыл – денизден терен, билим – тоодон бийик.  
Ақыл – жан дүйнө көркү.  
Ақыл – жаш уландан, күлүк – тай, кунандан.  
Ақыл – тириүдө урмат, өлгөндө – данк.  
Ақыл – тозбогон тон, билим – түгөнбөгөн кенч.  
Ақыл адам күзгүсү.  
Ақыл азбайт, билим тозбойт.  
Ақыл азганда сөз качат.  
Ақыл айга жеткизет, өнөр көккө жеткизет.  
Ақыл ашса-жин болот.  
Ақыл байлыгы – азбас (тозбос) байлык.  
Ақыл байлыгы – билим (илим), жан дүйнө байлыгы – маданият.  
Ақыл деген алтын таажы, ар бир башка жарашибайт.  
Ақыл жаш тандабайт, баш тандайт.  
Ақыл – жаш уландан, күлүк – тай, куландан.  
Ақыл жетет, ал жетпейт.  
Ақыл жетсе да, кол жетпейт.  
Ақыл кеп өмүргө эшик ачат.  
Ақыл кичинелик – чондукта әмес.  
Ақыл конбогон жигитке, бакыт да конбойт.  
Ақыл менен билим әр адамдын сөөлөтү.  
Ақыл оошот, ырыс жугушат.  
Ақыл сөзү кыска, адилет сөзү ачуу.  
Ақыл тоону бузат, баатыр жоону бузат.  
Ақыл учат, ырыс жугушат.  
Ақыл үч жолу кемийт: капалуу болгондо, уйкудан калганда, курсак ачканда.  
Ақыл үч жолу толот: шат болгондо, уктагандан кийин, курсак тойгондо.  
Ақыл чачты жейт, алтын башты жейт.  
Ақылга да азық керек.

Ақылдан адашса жин болот.

Ақылдан адашсан әмгек менен дарылан.

Ақылдан жакын дос барбы, ачуудан жаман кас барбы.

Ақылдашарың болбосо, бөркүн (кәэде кабырган) менен ақылдаш.

Ақылдуу адам аз сүйлөйт.

Ақылдуу айткызбай билет, акшумкар каккызбай иlet.

Ақылдуу ақылы менен жарат, аkmak күчү менен жарат.

Ақылдуу алтымыш жылдын алдын көрөт.

Ақылдуу атын мактайт, ақылсыз катынын мактайт.

Ақылдуу байқап сүйлөйт, ақылсыз чайқап сүйлөйт.

Ақылдуу бала – әлпек, ақылсыз бала – тентек.

Ақылдуу билим издейт, ақылсыз кийим издейт.

Ақылдуу бир жылдыгын ойлосо, аkmak бир күндүгүн ойлойт.

Ақылдуу бир сөздөн түшүнөт, аkmакты түртмөйүнчө түшүнбөйт.

Ақылдуу болсо алганың кулпундуруп жакшы бак, ақылсыз болсо алганың көп узатпай эбин тап.

Ақылдуу жигит айттырбай билет, акшумкар качыrbай иlet.

Ақылдуу жөн билги болоор, асылкеch көнүлгө толоор.

Ақылдуу жыйырма жашта – башмын дейт, ақылсыз элүү жашта – жашмын дейт.

Ақылдуу ишине ишенет, аkmak түшүнө ишенет.

Ақылдуу карыя – ағып жаткан дарыя.

Ақылдуу касындан коркпой, аkmak досундан корк.

Ақылдуу ката кетирсе (жанылса) өзүн жемелейт, ақылсыз (акмак) ката кетирсе (жанылса) жолдошун жемелейт.

Ақылдуу келсе таң аткандай, ақмак келсе күн баткандай.

Ақылдуу киши ылдам айтканды билет, ақылы жок муштаганды да билбейт.

Ақылдуу көөдөнүн көтөргөнчө, ақылсыз муштумун көтөрөт.

Ақылдуу мактанса ишти тындырат, ақмак мактанса бутун сыйндырат.

Ақылдуу менен арбашпа, алдуу менен кармашпа.

Ақылдуу мин азаптан кутулат, ақылсыз бир азапка тутулат.

Ақылдуу ойлонот, ойносо утат, ақмак ойлонбойт, ыйманын жутат.

Ақылдуу отко карайт, ақмак казанга карайт.

Ақылдуу өз ишинен убай көрөт.

Ақылдуу өргө, ақмак көргө баштайт.

Ақылдуу сөз чыкпаса – улуулуктан не пайда, жуулунуп турса сумсайып – сулуулуктан не пайда!?

Ақылдуу тоону томкорсо, ақылсыз әлди омкорот.

Ақылдуу ууру өз айылын тонобойт.

Ақылдуу чындык калптан кийин сүйлөөгө тишиш.

Ақылдуу элге тартат, ақмак тууганына тартат. (Эстүү – көпчүл, әселек – кекчилик).

Ақылдууга айткан сөз колго конгон күшкө тен.

Ақылдууга ақыл айтсан алқыш аласын, ақылсызға ақыл айтсан шылдынга каласын.

Ақылдууга бир сөз, ақмакка мин сөз.

Ақылдуудан башчын болсо адашпайсын.

Ақылдуулар сөз алышат, ақылсыздар өч алышат.

Ақылдуулардын кастығы, ақмактардын достурунан артык.

Ақылдууну мактаса – ишти тындырат, ақмакты мактаса – бутун сыйндырат.

Ақылдуунуку – ортодо, ақмактыкы – калтада.

Акылдуунун алды менен жүр, ақмактын арты менен жүр.

Акылдуунун издегени ыр, ақмактын издегени чыр.

Акылдуунун иши дагы акылдуу, билимсиз жан баалай албайт акылды.

Акылдуунун өзү өлсө да, сөзү өлбөйт.

Акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска.

Акылды акылмандан сурат.

Акылды сакал менен өлчөбөйт.

Акылды шайтан азгырат.

Акылдын азы айып, чачтын ағы айып әмес.

Акылдын душмандыгы жок.

Акылдын өбөгү билим, жөлөгү тажрыйба.

Акыл – жаштан, асыл – таштан (чыгат).

Акылман аз жааралат.

Акылман билги өлсө – журт акылсыз, эр кол башчы өлсө – кол жетим.

Акылман кеби кеп, баары журтка эп.

Акылман кебине таянат, азamat әлине таянат.

Акылмандар аз сүйлөйт.

Акылмандын ою бийик, жүрөгү таза.

Акылмандын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт.

Акылмандын өрнөк болор насааты бар, ақмактын өрнөк болор неси бар?

Акылмандын уга турганы арбын, айта турганы аз.

Акылсыз – атасын ақмалайт.

Акылсыз арам сөзгө семирет.

Акылсыз баатыр чорго чабат.

Акылсыз бала – алдамчы, адепсиз бала – жалганчы.

Акылсыз болсо алганын, айықбас дартка калганын.

Акылсыз достон, акылдуу душман (жат) артык.

Акылсыз какшык сөзгө жакын келет.

Акылсыз көзүнө илбейт атасынын насаатын, эстүү уул кулагын төшөйт, ашкере кылсан катасын.

Акылсызга айткан кеп – дайынсыз аткан ок.

Акылсызга арба десен, ат жемин қана дейт.

Акылсыздын мээси жок, карыганча эси жок.

Акылсыздын тоюнда болгуча, акылмандын оюнда бол.

Акылы аздын азабы көп.

Акылы аздын тили узун.

Акылы бар азамат, он бешинде әлге баш болот, акылсыз кәэ бир наадандар, отузга чыкса жаш болот.

Акылы бар, эси жок.

Акылы даана адамдын сөзүндө болот жүйеөсү.

Акылы жетсе, атаны уулу билет.

Акылы жок көпкөн, бир ажалы көптөн.

Акылы жок наадандар ак жолунан адашкан.

Акылы жок ойлонгучча, акылдуу карап турмак беле.

Акылы жок уйкучу, санаасы жок күлкүчү.

Акылы жок чыр сүйөт, обону бар ыр сүйөт.

Акылы жокко акча токтобойт.

Акылы жокко убал жок.

Акылы жоктун байлыгы да жок, бактысы да жок.

Акылы кем алангазарга киши акылы эм болбайт.

Акылым жок деп ким айтат, эсим жок деп баары айтат.

Акылына жараша урмат-сый.

Акылына ишенген көп азапты женет, ачуусуна жендирген күйүкчөөл келет.

Акылың болсо азамат, аштық айдал баккын мал, «айдай келге» ишенбей, бастырып барып көзүн сал.

Акылың болсо жаш бала ата-баба сөзүн ук.

Ақылың көп болуп, ачуун аз болсо – зор болор-  
сун, душманың көп болуп, досун аз болсо – кор бо-  
лорсун.

Ақылың менен иш күлсанқ алыстагыны аласың.

Ақын – әл байлығы, алтын – жер байлығы.

Ақында болбайт касиет әлиниң мұнун айтпаса.

Ақындан ааламга кетчү сөз қалат, адеби жок-  
тун артында жаман сөз қалат.

Ақындың издегени ыр, акмактың издегени чыр.

Ақыны болбой әл болбайт, әсеби болбой мал бол-  
байт.

Ақыр заман аттан ажыраган жерде тура.

Ақыр заман кайда – ал әр-азамат аттан ажыра-  
ган жерде.

Ақыркы құлгөндүн арманы жок.

Ақыркы төөнүн жүгү оор.

Ақырын айтсан алсыз дейт, айтпай койсон ар-  
сыз дейт.

Ақырын баскан аксабайт.

Ақырын баскан молдодон сактан, ала чапан ко-  
жодон сактан.

Ақырын бассаң «аксак» дейт, катуу бассаң «тас-  
как» дейт.

Ала албаган күштан ала моюн чымчык артык.

Ала албаса түлкүнү, айландырып башка чап.

Ала байтал, ақылың болсо сууга тарт.

Ала бата шорго бүтөт, акмакка да сакал бүтөт.

Ала жылкы жоголбайт, арамзаада онолбайт.

Ала кептүн кагынчык, андыгандын жаны чык.

Ала караган алыска барбайт.

Ала карга сагызган кош канаты кайышкан.

Ала карганы адал десе, бир чалымы бок татыйт.

Ала карганы алты жыл борго байлласа да, бир  
чалымы жин татыйт.

Ала карганы атынан тааны.

Ала карганы атынан чакырат.

Ала койду бөлө қырккан жұнгө жарыбайт.

Ала табак бай жаман – суу акпаган сай жаман.

Ала тонунду аңтара кийбе.

Алааматта мал ээси калайык.

Алайын деген аңчы алыстан көрөт.

Алайын деп жутунба – ачкөздүктүн белгиси,  
жутайын деп умтулба – журт бузаардын белгиси.

Алайын десем алдырбасы алдырбайт, барайын  
десем бардырбасы бардырбайт.

Алакөөдөн курсагы тойсо көбөт.

Алалаган ашынды, қаапыр алсын башынды.

Аланын изин баспа.

Алапайдын шымындай.

Аларманга алтоо аз, берерманга бешөө көп.

Аласа – арстан, бересе – чычкан.

Аласалуу доодон коркпойт, ашык болгон өлүм-  
дөн коркпойт.

Ала-Тоонун тамыры айылдан башталат.

Албаган алигиниз учүн бизге салам айтаарсыз.

Албан-албан күлүк бар, алына карай жүгүрөт.

Албаны аким жеди, таякты жетим жеди.

Албарстыны койнунда ойнотсон, ал төшүнө  
чыгат.

Алга баскан – артқыларга көпүрө.

Алга бир карасан, артка беш кара.

Алга жылуунун жолу – айкөлдүк.

Алгайынан чалгайы кеп.

Алган алтоо болбайт, жеген жетөө болбайт.

Алган жарың жаман деп, ашканды (асылды)  
кайдан табасын?

Алган колдон берген кол март.

Алган эри жарапса, кара катын ак болот.

Алган әрим сен болсон, көргөн күнүм не болот?

Алгандын бергени (же бермейи) бар.

Алгандын да бергени болот, ичкендин да куска-  
ны болот, чыккандын да түшкөнү болот.

Алганы болот бергендин, атканы болот мер-  
гендин.

Алганы жакшы марыйт, алганы жаман карыйт.

Алганың жакшы болсо – аргымак минип дуулайсың, алганың жаман болсо – азабын тартып куурайсың.

Алганың жакшы болсо жакаң агарат, алганың жаман болсо сакалың агарат. Алганың жакшы болсо – табылат ақылың, келе берет жакының.

Алганың жаман болсо, чабылат ақылың, кас болот жакының.

Алганың жаман болгон соң жамбаштан өткөн сыз менен тең.

Алганың жаман болгон соң, абийриң кайдан жабылат.

Алганың жаман болсо, суук сөз угуп күйөсүн, алганың жакшы болсо, бал сөзүн угуп сүйөсүн.

Алганың көөнүн кирдепе, «атан» деп бизди тилдетпе.

Алганың сулуу болгон соң, аркырап беттен алган соң, сулуулугу не пайда.

Алганыңа сүйүнбө, ардагына сүйүн.

Алганыңдын ажарына сүйүнбө, ақылына сүйүн.

Алгың келсе түшүм, алдын ала күтүн.

Алгыр болсо тайганың, алтындан алып каргы так, ала албаса түлкүнү айлансын аштан, башка чап.

Алгыр күштән ашам деп, ала карга шашыптыр.

Алгыр күшту алып келип кууга сал, ақылың болсо азамат, аштык айдап, баккын мал.

Алгыр күштүн кырааны сартык салбай жем жебес, түбү тойбос адамдын өзү тойбой «кел» дебес.

Алгырдын зорун – шер дейбиз, азамат зорун – эр дейбиз.

Алдабасан, сата албайсың.

Алдаганды билбеген, алда кандай баабедин!?

Алдамчы мураска жетпейт.

Алдамчыга жаза көп.

Алда-нече байындан ақыл тапкан кул өтөт.

Алланын буйругу чачтан көп, аны қылган киши жок.

Алдаса болот жаш башты, кантсе билет как-башты?

Алдуулар азуусун айга жанышат, алсыздарды канга (шорго) малышат.

Алды жакты бир жолу карасан, арт жакты мин жолу кара.

Алдыга айткан сөз арзан, айылга саткан бөз арзан.

Алдыга өбөк, аркага жөлөк.

Алдыда аккан суунун кадыры жок.

Алдым-жуттум дос күтсөн, кубанычың аз болор.

Алдынкы көч кайда барса, кийинки көч да ошол жакка барат.

Алдынкынын адашканын арткы киши билет.

Алдына аш келсе, атандын кунун кеч.

Алдына баш ийип азамат келсе, эр кунун кеч.

Алдынкы туяктын изин арткы туяк басат.

Алдынкынын адашканын арткы (киши) билет.

Алдыраарда жаздыраар (Алдыраар күнү жаздыраар).

Алдырган әнесинин койнун ачат.

Алжаке кишиден жалжеke сөз чыгат.

Алжаке кызга жалжаке күйөө.

Алжаке эркекке жалжаке катын туш келет.

Алжакенин сөзүнө калжеke киши ишенет.

Алик алганга салам бер.

Алкы бузук кызыкса (же кыныкса), ат тезегин кургатпайт.

Алкы бузук молдонун селдесине чок түшөт.

Алкы бузуктун артына ишенбе.

Алкы жаман айтта өлөр.

Алкы жамандын арты жаман.

Алкы кеткен тамагынан бузулат, жаман ырчы жамагынан бузулат.

Алкы кеткен тамакты сүйөт.

Алкымына алы жетпеген, күл чөлгөн бука баштанаар.

Алкынан кеткен баркынан кетет.

Алкың бузулбаса, аяктагы аш алты кишини тойгузат.

Алкыш алган аман болот, каргыш алган тамам болот.

Алкыш алган арыбас, каргыш алган жарыбас.

Алкыш кетпесин, каргыш жетпесин.

Алладан буйруксуз күмурсканын бели сынбайт.

Алма башка жетем деп, чалма башка кезикти.

Алма быш, оозума түш.

Алма бышса үзүлөт, без эскирсе сүзүлөт.

Алма кезек дүнүйө айланып эсеп кылгызат.

Алма сабагынан (шагынан) алыс түшпөйт.

Алма сабагынан, ат аягынан бузулат.

Алма таштан өсүп чыкпайт.

Алма этекти алам деп, чалма этектен айрылдым.

Алмактын бермеги бар, ичмектин чычмагы бар,

Алманы Аким жейт, таякты жетим жейт.

Алманын ағынан көгү, жамандын барынан жогу.

Алмурут тиккен жерге ит мурун чыгат.

Алп – чабышта, чечен – сөздө сыналат.

Алпты женғен баатыр әмес, ачууну женғен баатыр.

Алптын өлүмү – эл алдында уятка калганы, кандаңын өлүмү – эли терс караганы.

Алптын тизе бүккөнү – өлгөнү.

Алса кыргый алат, өлсө торгой өлөт.

Алсам – бербесем, жан берсем – өлбесөм.

Алсыз чөп ташты жарып чыгат, курч акыл башты жарып чыгат.

Алсызды жөлөгөнүн – ырыска бөлөгөнүн.

Алсыздын кылышы – арыз.

Алсыздын тили алты кулач.

Алтоон ала болсон алдындағыны алдырасын, төртөөн төп болсон төбөдөгүнү аласын.

Алты ай таптасан да, карганын иши карга.

Алты катын азага барса (же келсе), ар кимиси өз муунун (арманын, дартын) айтат.

Алты күн ачка калсан да, атанды сыйла.

Алты өлөнүм бек болсо, атым туйлап не кылат, алганың өзүм деген соң элим (кәэде абысын) айтып не кылат.

Алты саны аманда жер караган онорбу, абийир мұлдө төгүлсө, әл караган онорбу?

Алты саның сак болсо, жардымын дебе, алган жарың бар болсо, зарландым дебе.

Алты уулдуу кишинин алты өрүштө малы бар, төрт уулдуу кишинин төрт өрөөндө малы бар, эки уулдуу кишинин өлөөр-өлбөс жаны бар.

Алтыга алып, бешке сат, атын болсун соодагер.

Алтымыш күн атан болуп жүргөнчө, алты күнү буура болуп зиркилде.

Алтымыш менен жетимиш абышканын курагы.

Алтымышка баргана аркандаган аттайсын, «алганым тилдеп койду» деп, кимге барып даттайсын.

Алтымышка чыккан атанды алыс жолго жибербе.

Алтымышта атандын алдап-соолап күчүн ал.

Алтын – жер сыйы, алкыш – әл сыйы.

Алтын – жерден чыккан байлык болсо, акыл – элден чыккан байлык.

Алтын – жерден, баатыр – элден (чыгат).

Алтын – темир, суу – өмүр.

Алтын акпайт, күмүш чирибейт.

Алтын албай, алкыш ал.

Алтын ачкыч ачпай турган кулпу жок.

Алтын байлык әмес, акыл байлык.

Алтын бар жерде ажыдаар бар же уу бар.

Алтын баш аман болсо, жокчулук әмне кылат?

Алтын дат болбойт, жакшы жат болбойт.

Алтын жерде калбайт, жакшы жолдо калбайт.

Алтын жүктөлгөн атандын да жээри алабата.

Алтын казына акыл казынага жетпейт.

Алтын көрсө периште да жолдон чыгат.

Алтын күмүштү байлык туткан киши башын жолдо калтырар, баба сөзүн улаган кишинин орду төрдө болор.

Алтын менен күмүштү зергер үчүн жараткан, аркар менен кулжаны мерген үчүн жараткан.

Алтын отто билинет, адам әмгекте билинет.

Алтын така, жез така, байчечекей тербесен, ай тийбеген жер капа.

Алтын тактагы күйөө алачыктагы кайнатасынан үмтөтөт.

Алтын тапса, түйөргө түйүнчөк таппайт.

Алтын тапсан өзүнкү сүйүнчү, акыл тапсан мин күнкү кубаныч.

Алтын чирибейт, акыл азбайт (кәэде аза карыбайт).

Алтын чыккан жер кадырлуу, калыс жүргөн эр кадырлуу.

Алтын чыккан жеринде каат (же оор).

Алтын ээр ак кабак, атка жайы болбосо, алтынын алыш отко жак. Аяшаар тууган болбосо, акырын сүйлөп жатка жак. Күмүш ээр ак кабак, күмүшчө жайы болбосо, күмүшүн алыш отко жак. Күйүшөөр тууган болбосо, күлө багып жатка жак.

Алтынды ала билген бөлө да билет.

Алтынды билүү оной, адамды билүү кыйын.

Алтынды жыйиган сен болдуң, азапты тарткан мен болдум. Күмүштү жыйиган сен болдуң, күйүттү тарткан мен болдум.

Алтынды орогон менен жез болбойт, жибекти орогон менен бөз болбойт. Алтынды чыккан жеринен каз.

Алтындын баасын (кадырын) зергер билет, бутанын баасын (кадырын) мерген билет.

Алтын-күмүш таш экен, арпа-буудай аш экен.

Алуучу болбосо – сатуучу кор болот.

Алчаны аким жеди, таякты жетим жеди.

Алы жетпеген – акыретчили, колу жетпеген – кордоочул (же кудайчыл).

Алыбек алына жараша салт-санаа күтсө.

Алыбек алынды кара, маңдайындағы чарыгыңды кара.

Алын билбеген алек (болот).

Алың жеткен ишке жаштық кылба, алышып ойногонуна кастық кылба.

Алыс жерге куда болсоң – артынчаактап аш келер, жакын жерге куда болсоң – тұрдұү ушак сөз келер.

Алыс жол адамды арытат, кайғы-мун адамды карытат.

Алыс жол атты сынайт, оор жол эрди сынайт.

Алыс карма баланды, анги чалыш бекерден.

Алыскы туугандан жакынкы коншу артық.

Алыста болсо кишенешкен, жакында болсо тиштешкен.

Алыстагы душмандан андып жүргөн дос жаман.

Алыстан арбалагыча жакындан дорболо.

Алыстан келәэр коноктун кабарын укпай күтүнбө.

Алыстан чамынган бууранын күчү кетәэр.

Алысты жакын кылган алака.

Алысты жакын кылган кызы, тамакты таттуу кылган туз.

Алысты жакыннаткан – ат, жакынды алыстата-кан – жат.

Алысты ойлогон намысты ойлойт.

Алыстык алсыз сүйүүнү үзөт, катуу сүйүүнү күчөтөт.

Алыстык сүйүнү муздатат, суз кылат.

Алыш-бериш – жолдоштуктун иши.

Алыш-бериш – туугандыктын белгиси, уруш-ке-риш – душмандыктын белгиси.

Алышканда күчү жетпегендин, айтышканда кеби ётөт.

Алышкандын ичинен алсызы калат күнөөгө.

Алышынды бек байла – жардап кетсе суу бербейт, жарыкта малың жайлап ал – карангы кирсе көз жетпейт.

Амал ашынса – уу.

Амалдуу анчыга ажалдуу кийик жолугат.

Амалын тапкан ажалдан кутулат.

Амалкөйдү ашынам дебе, ачкөз байды кошунам дебе.

Амалсыз иштелген жакшылык алкышка та-тыйт.

Аман болсо бу башым, дагы эле чыгар бу ча-чым.

Аман болсон, алтын аяктан суу ичесин.

Аманат жанга бир өлүм, намыс үчүн кыяйын.

Аманат жанга өлүм ак.

Аманатка кыянат кылбайт.

Аманчылык жаманчылыкты жеңет.

Ана катын мас болсо, беш көкүл менен урушат.

Ант берсең актай бил.

Ант бузулбайт, бузганды ант урат, Жалгыз жаны эмес, укум-тукумуна доо кетет.

Ант ичкенсип.

Антар атка бир санат, учар күшкә бир канат.

Анткор адам «ооба» менен бүтүрөт.

Анткорго айыл конбо, айгакка жолдош болбо.

Антыздуу жерде ат өлбөйт.

Анык жакшынын ачуусу бар кеги жок, даанышмандын курбусу көп, тени жок.

Анык чечен – акындар жазгы жааган жамгырдай.

Анык эр айтканынан кайтпайт, анык дос антын актайт.

Аныккандан каныккан ууру болот, оолуккандан соолуккан жинди болот.

Анга жетпес ашынды айылдаштан аяба.  
Аңгек өзүн жер ойлойт, ақмак өзүн әр ойлойт.  
Аңгектен качсан – дөңгөккө, дөңгөктөн качсан – сөңгөккө.

Аңгеме музоо эмизер, музоо таяк жегизер.  
Анданаган төөнү да көрбөйт.  
Анданай сүйлөгөн оорубай өлөр.  
Анданай түштүм чункурга, эми мага сай кайда.  
Андал турсаң акылдуунун сөзү пул болот.  
Андуучуну андоочу женет.  
Андыган – алат, антарган – табат.  
Андыганга анкоо көрүн.  
Андыгандан андыган качса, артын карабай качат.  
Андыганы тарп әкен балта жутар, көк жору.

Андышкан айыл конбойт, эсептешкен (кәэде сатуулашкан) дос болбойт.  
Андышкан достон алыштагы душман жакшы.

Андышкан эл болбойт, эсептешкен коншу (дос) болбойт.

Анкир-мүнкүрүндү коюп, келе бери бир атым насыбай.

Анкоо азаптан, кайсар мазактан кутулбайт.  
Анкоо базарга барды дегиче, алып сатар олжо-го батты де.

Анкоо бала атасына асылат, анкоо кыз энесин коркутат.

Анкоонун әч нерседен кабары жок, жалкоонун әч нерсени табаары жок.

Аңчынын ажалы тоо-таштан.  
Аңчынын чери жазылбайт булкунтуп бүркүт салбаса.

Аңыздзуу жерде ат өлбөйт, боз маштуу жерде бото өлбөйт.

Аңыр өзүн күш ойлойт, ар ким өзүн киши ой-лойт.

Ападан – акыл, атадан – тарбия.

Аппак карда көп жүрсөн, көзүн бир күн карыгат, алыс жерде көп жүрсөн, көңүлүн бир күн тарыгат.

Ар адамда бир кыял, ал кыялды ким тыяр.

Ар адамдын сыйлыгын билсең да, кылыгын билбейсин.

Ар балаа келсе, жакынынан келет.

Ар бир адам Мекенин сүйөт, соодагер бекерин сүйөт.

Ар бир адам менсинет, куурай гүлгө тенсинет.

Ар бир башта миң кыял.

Ар бир баштын оорусу ар башка.

Ар бир баштын өз акылы бар.

Ар бир дарттын дабаасы бар.

Ар бир жаңы үмүт – жаңы түйшүктүн башталышы.

Ар бир жердин тулкусун өзүнүн уучусу ууласын.

Ар бир ит – өз короосунда кожо.

Ар бир кишинин баштан өткөрөөр өз машакаты, өз түйшүгү бар.

Ар бир өлүктүн өз ырыскысы болот.

Ар гүлдүн өзүнө кас бүрчөсү бар.

Ар дарттын бир дабасы бар.

Ар жалгыздык башта бар, ар кыл азап башта бар.

Ар жемиштин данеги өз сөөгүндө сакталат.

Ар жердин корозу бирдей кыйкырат.

Ар заманда бир чуркулдай.

Ар иште эстүү болуу керек, акылдуу өз ишинен убай көрөт.

Ар иштин адиси бар.

Ар качан ар бир иште сабырдуу бол, жашоодо чын бакыттын негизи ошол.

Ар ким байкаганына жараша баамдайт, түшүнүгүнө жараша түшемөлдөйт.

Ар ким бары менен базарлайт.

Ар ким өз пейлиниен табат.

Ар ким өз камында, кары кыз эр камында.  
Ар ким өз көмөчүнө құл тартат.  
Ар ким өз сөзүнөн сыналат.  
Ар ким өз үйүндө кан.  
Ар ким өзүн эр ойлойт.  
Ар ким пейлиинен табат.  
Ар кимге өз жаны қымбат.  
Ар кимде бар ар кыял, ал кыялды ким тыяр.  
Ар кимдики өзүнө, ай көрүнөт көзүнө.  
Ар кимдин жүгү өзүнө чак.  
Ар кимдин минген аты өзүнө тулпар, ар кимдин сүйгөн жары өзүнө шумкар.  
Ар кимдин ниети өзүнө жолдош.  
Ар кимдин өз жүгү өзүнө чак.  
Ар кимдин тилеги өзүнө чон.  
Ар кимдин убайымы өз башында.  
Ар кимдин чыккан тоосу бийик.  
Ар кимдин эри өзүнө мырза, ар кимдин зайдыбы өзүнө каныша.  
Ар құнұ эрин каарыған катын болуп жарытпайт.  
Ар қызықтын башы бар.  
Ар нерсе учурунда сонун.  
Ар нерсе өз тушунда қымбат.  
Ар нерсе өз чегинен чыкса, арты өкүнүчтүү болот.  
Ар нерсеге ашык болгончо, бир нерсеге машык бол.  
Ар нерсени көргөн биләэр, алыс жолду жүргөн биләэр.  
Ар нерсени чеги менен.  
Ар нерсенин орду болоор, көрбөгөн жер сонун болоор. Жылааналуу эр жигиттин кайда жүрсө жолу болоор.  
Ар нерсенин өзүнүн жолу бар, тенирдин жолу өзүнчө.  
Ар нерсенин эби, ченеми жана жөнү бар эмеспи.  
Ар убакта чынчыл бол, калк ишенет кебине.

Ар үйдүн өз коногу бар.  
Ар чөп өз тамыры менен күн көрөт.  
Ар ылдыйдын өрү бар.  
Араба сынбасын, өгүз өлбөсүн.  
Арабаны ат тартат, көлөкөсүн ит тартат.  
Арадагы акмак – туурадагы токмок.  
Арадай жерге чарадай жыйын.  
Араздашкан туугандан ынтымактуу кошуна артык.  
Арак ичип чардагандын ата-энеси зар какшайт.  
Арак ичкен тойдо мас, акылы жок күндө мас.  
Арак ичкендин акылы жок.  
Аракет кылганга асман да жардамдашат.  
Аракет кылса, береке болот.  
Аракети көп, берекеси жок.  
Аракетсиз адам – тирүүнүн өлүгү.  
Аракетсиз үмүт – мөмөсүз даректай.  
Аракеттен адат жаралат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат.  
Аракеч үй-бүлөнүн көз жашын жейт, анан өз башын жейт.  
Аракка кандым дегиче, азапка калдым дегин.  
Арактай оору ааламда жок.  
Арактан ичип кутулба, качып кутул.  
Арактан өткөн душман жок, акылдан өткөн тууган жок.  
Арактын арты – дарт, учкундун арты – өрт.  
Арактын арты жаман, айыкпас дарты жаман.  
Арактын жетеги жеп тынат.  
Арактын кулу болгонун, абийириinden куру болгонун.  
Аралдагы чөптү мал жебейт.  
Арам айтып максатка жетпейт.  
Арам алдаганга устат, сынчы талдаганга устат.  
Арам жеген бура баспайт.  
Арам ойдон алыс жүр, алып келбейт жакшылык.  
Арам оокат көптүрөт.

Арам өлсө ит менен күшкә жем.

Арам санаа болбогун, алгандан алтоо болбойсун.

Эл эмгегин жебегин, жегендөн жетөө болбойсун.

Арам тамак (оокат) аш болбойт.

Арам әмгек – ачуу, адал әмгек – таттуу.

Арамга – адал, жакшыга – жаман, ыйыкка – бузук тизгиндеш.

Арамдан алган төөдөн адалдан алган әчки артык.

Арамдыктан алыс болсон, колдон келбес жакшылык жок.

Арамдын тамыры бир, адалдын тамыры мин.

Арамза – алтоо, акыл – жетөө.

Арамза жылмайса – алдаганга тете.

Арамзаада эл бузаар, айкын жерди сел бузаар.

Арамзага ачылып сүйлөбө, ақмактын отун үйлөбө.

Арамзадан ат минбе, пейли тардан тон кийбе.

Арамзаны андыган билет.

Арамзанын дили ачуу, тили таттуу.

Арамзанын карды тойбойт, ач көздүн көзү тойбойт.

Арамзанын күйругу бир (алты) тутам.

Арамзанын укуругу кыска, акылмандын сөзү нуска.

Арамзанын этеги узарбайт.

Аран тапкан баламды өрдөк чокуп өлтүрдү.

Аран турган көз эле, чыгып кетти өзү эле, айтылбай турган сөз эле, айтылып кетти өзү эле.

Арбагын баркрабаган журт уятсыз.

Арачыга алты таяк.

Арбак ыраазы болмоюн, тирүү тойбойт.

Арбасан да, каргасан да, отко-чокко кармасан да үмүт өлбөйт, карыбайт.

Арбашкан – алышат, кагышкан – кармашат.

Аргасыз кулдук кылгандын кеги ичинде калат, аны бир күнү алат.

Аргымак аттын куйругу – бирде жибек, бирде кыл, эр жигиттин белгиси – бирде мырза, бирде кул.

Аргымак бирде жалдуу, бирде жалсыз. Азамат бирде малдуу, бирде малсыз.

Аргымак деп айтабыз – артынан бир ат жетпесе, азамат деп айтабыз – жолдошун таштап кетпесе, акылдуу деп айтабыз – бузулган элин эптесе.

Аргымак жыйдым, ат жыйдым – айланып кетсин буудандан, адашкан жыйып эл кылдым – айланып кетсин туугандан.

Аргымак күлүк ойнотуп мингенине мас болбо, алтын жака асыл тон кийгенине мас болбо, акыл бар деп көп сөздү-билгенине мас болбо.

Аргымак мойнун ок кесет, азамат мойнун жок кесет.

Аргымак тандап, ат жыйдым – буудан болуп берген жок, азамат тандап, дос жыйдым – тууган болуп берген жок.

Аргымак чапкандан өлбөйт, таптагандан өлөт.

Аргымак, айгыр кече албас, агын сууда кечмек бар.

Аргымакты жаман деп, бууданды кайдан табасын, агайынды жаман деп, тууганды кайдан табасын!?

Аргымакты жаман деп, жолго таштап кетпегин, азаматты жаман деп, жоого таштап кетпегин.

Аргымактын азганы – аркы-терки басканы, азаматтын азганы – көчкөндө жөө басканы.

Аргымактын жакшысы – азыраак оттоп, көп жуушайт, азаматтын жакшысы – азыраак сүйлөп, көп тындайт.

Аргымактын кулуну – алтын көкүл, кер болот, азаматтын күлгүнү – киши акысын жебеген, жоого кегин бербеген, айбаты катуу шер болот.

Ардак күткүн келсе ак иште.

Ардакты сүйсөн, эмгекти сүй.

Арзан бекен мал тапмак, оңой бекен жан бак-  
мак. Эртеден кечке тыртактап, тактай тиilet эки  
акмак.

Арзандын асылы болбайт, асылдын жаманы  
болбайт.

Арзандын сорпосу (тузу) татыбайт.

Ариет менен намысты алган жигит жакшы э肯.

Арканды күрмөй бил, акылды иргей бил.

Аркандын узуну, сөздүн кыскасы жақшы.

Аркар мойнун ок кесет, азамат мойнун жок  
кесет.

Аркасы кыя, асты жар, айла кеткен жол ошол.

Аркы өйүздө чабышка, бул өйүздөн жулунба.

Аркыраган бороон да басылат, алоолонгон от  
да өчөт.

Армансыз жан жок.

Арпа берсен атка бер, күтүр-күтүр чайнасын,  
кызды берсен жашка бер, кучакташып ойносун.

Арпа жеген ат ойнойт.

Арпа сеппе таш жерге, айыл конбо (болбо) кас  
элге.

Арпа сәэп буудай алам дебе.

Арпа-буудай аш болот, алтын-күмүш таш болот.

Арпанын чары атка тамак (жем).

Арстан айга барам (кәэде чабам) деп, аягын мерт  
кылыптыр.

Арстан алганына кубанбайт, чалганына кубанат.

Арстан ашынса айга чабаар, аkmак ашынса эне-  
син сабаар.

Арстан капкандан коркот, түлкү бөрүдөн кор-  
кот.

Арстан картайса, чөөгө күлкү.

Арстан катуу качырат, жумшак алат.

Арстан турган жерге аюу жолобойт.

Арстан экиден, ит жетиден тууйт.

Арстан эрдин башына, алтымыш мүшкүл иш келет.

Арстандай күчүн болсо, түлкүдөй куулукту үйрөн.

Арстандын жалы көрк, эрдин сакал-муруту көрк.

Арстандын куйругу болгуча, мышыктын башы бол.

Арстандын оозунан жем талашпа.

Арсыз киши чабышта өлөөрүн эстейт.

Арсызга алты күн майрам.

Арткан ашты иттен аяба.

Артта калганды ит талайт.

Артык айтпа, ашыра какпа,

Артык дөөлөт (өнөр) баш жарбайт.

Артык дөөлөт таш жарат, ашык байлык баш жарат.

Артык кылам деп тыртык кылды.

Артык өнөр баш жарбайт.

Артык шашкан албарстыча карганат.

Артыкча дөңгүрөгөн, акырында мүнкүрөйт.

Артын ойлогон алжыбас.

Артынан көп ит кууган карышкыр көкжалдынын унутат.

Артында кызын калса – изин калганы, артында уулун калса – өзүн калганын.

Артынды карап таазим кыл, алдынды карап билек түр.

Аруу сөз жан тыяр, ачуу сөз жан кыяр.

Ары бар абийир күтөт.

Ары жат, бери жат – төшөктүн тардыгы, сеники, меники – көнүлдүн тардыгы.

Ары жок – күлкүчү, санаасы жок – уйкучү.

Ары жок ит чымынга да үрөт.

Ары жок киши жайы жок сөз айтат.

Ары жок күлкүчү, санаасы жок уйкучү.

Ары жоктүн түшүнө актаган таруу кириптири.

Ары карап ыйлап, бери карап күлгөн жаман.

Ары кеткенде баары кетет.

Арыбас ат болбайт, тозбос тон болбайт.

Арыган ат семирчү, ачкан курсак тоюнчу.

Арык атка камчы жоо, жыртык үйгө тамчы жоо.

Арык атка күйругу жүк.

Арык атка туз бербе, акылсызга кыз бербе,

Арык болсо семиздей көр, аз болсо көптөй көр.

Арык кой тырышчаак, ач киши урушчаак.

Арык койдун терисин алты ашатса ий болбайт,  
атадан жаман тууганды ак кийизге салдырып көгөр-  
гөн менен бий болбайт.

Арык уйга жоон мүйүздүн кереги не.

Арык этте чарым бар, арам сөздө чагым бар.

Арыкты кыйналып чапсан, сугатты ойноп суга-  
расын.

Арына улук бол, жарына тунук бол.

Аса карыбайт, алтын чирибейт.

Аскар-аскар тоо – аягы келип чап болот, ата-  
дан алтоо болсо да – сыйлашпаса жат болот.

Асманга түкүрсөн, башыңа түшөт.

Асманда жүргөн кыраан күш да түнөгүн көксөйт.

Асмандаган шамдын жарыгы алыска жетет.

Асмандагы шумкардан колдогу туруттай артык.

Асмандан түшкөн нур орток, атадан калган жер  
орток.

Асты, аял сыйлаган кор болбайт.

Астыңкы ээrdи менен жер шыпырат, үстүнкү  
ээrdи менен көк шыпырат.

Асыл – таштан, ақыл – жаштан (баштан).

Асыл жигит алты кырдуу, он эки сырдуу.

Асылган оору (кәэде ууру) албай койбайт, боор  
ооруса киндик толгойт.

Асылды асыл өлтүрбөйт.

Асылдын баркын асыл билет.

Асылдын кадырын тууган билбей, жат билет.

Асылсан жыгачтын асылына асыл.

Асылуу казан – бышылуу аш.

Асыранды баланы айылчы катын чыгарат.  
А тоо менен бу тоону арзыбаган кийик ачка өлөт.  
Ат – адамдын канаты, аш – адамдын кубаты.  
Ат – жалдуу, тон – жакалуу.  
Ат – мингендики, тон – кийгендики, аял – тийгендики, эр – элдики.  
Ат – чыгышынан, адам – жүрүшүнөн билинет.  
Ат – эрдин канаты.  
Ат адамга канат, куюшкан кубат болот.  
Ат адамдын жолдошу.  
Ат азгыны – жорго, адам азгыны – молдо.  
Ат айланып казыгын табат, эр айланып элин табат.  
Ат алсан – ай кенеш, катын алсан – жыл кенеш.  
Ат алсан айылдашын, кой алсан коншун менен кенеш.  
Ат алсан минип ал, аял алсан сүйүп ал.  
Ат алтоо болсо минерге ат табылбайт, бирөө болсо баарга жер табылбайт.  
Ат арпа жесе, эшек кулагын салат.  
Ат арытмак – арзан, журт арытмак – кымбат.  
Ат арытмак бир күндө, эр карытмак миң күндө.  
Ат арытмак – арзан, журт арытмак – кымбат.  
Ат аяган арыбайт, аш аяган жарыбайт.  
Ат аяган жер карайт, күш аяган көк карайт.  
Ат аяган жөө баспайт (жөө калбайт).  
Ат аягынан, эр тамагынан бузулат.  
Ат байлап салсан токтобойт, коё берсе оттобойт.  
Ат барданы – бош болсун, эр барданы – бек болсун.  
Ат баспаган жерди тай басат.  
Ат баспайм деген жерин үч басат, эр көрбөйм деген жерин үч көрөт.  
Ат башы менен эр башы, кайда калбайт бир башы.  
Ат башына күн түшсө, ооздугу менен суу ичет, эр башына күн түшсө, өтүгү менен суу кечет, эл башына күн түшсө, кыштын күнү үй чечет.

Ат бергиси келбegen – ээр карайт, күш бергиси келбegen – жер карайт.

Ат бир мұдұрұлсө, үч мұдұрұлёт.

Ат болгуча (же табылғыча) аяқ ылоо.

Ат болуучу кулундуң мұчөсүнөн белгилүү. Киши болуучу баланың кирпигинен белгилүү.

Ат дарбыса, әшек кошо дарбыйт.

Ат жакшысы – ардак, ардак жакшысы – урмат.

Ат жакшысы алыскы жолдо сыналат, дос жакшысы айыгышкан жоодо сыналат.

Ат жакшысы боз болот, эр жакшысы айткан сөзгө бек болот.

Ат жакшысы боз болот, эр жакшысы көк болот.

Ат жакшысы кермеде, эр жакшысы термеде.

Ат жакшысын макта, киши жакшысын сакта.

Ат жалында казан ас.

Ат жаманы азаматты кор кылат.

Ат жаманы жолдо калтырат, төө жаманы чөлдө калтырат.

Ат жаманы қар болот, күш жаманы бир чымчыкка зар болот.

Ат жаманы мангел, жер жаманы ангел.

Ат жашарып қунан болбойт, эр жашарып улан болбойт.

Ат жоорутмак – тердиктен, найза саймак – әрдиктен.

Ат кадырын жок билбес, ач кадырын ток билбес.

Ат кадырын минген билет, мылтық кадырын аткан билет.

Ат камчыдан коркот (жалтанат), эл намыстан коркот (жалтанат).

Ат карыса чөп керек, адам карыса тирек (кәэде төр) керек.

Ат качаган болгон сон, аштан, тойдон калган сон, күлүктүгү не пайда! Катының сулуу болгон сон, аркырап беттен алган сон, сулуулугу не пайда!

Ат кечкен суу деп аюу ичет, кой кечкен суу деп бөрү ичет.

Ат кичине болсо да, ээрдик орун табылат.

Ат кишенешип табышат, адам сүйлөшүп табышат.

Ат күйругун кармасаң, өзөндөн өтөөрсүн, ит күйругун кармасаң, сууга чөгөөрсүн.

Ат кызыгы арыганча, эр кызыгы карыганча.

Ат минбеген ат минсе чаба-чаба өлтүрөт, тон кийбекен тон кийсе – кага-кага бүтүрөт.

Ат мұдүрүлбәй жер тааныбайт, эр мұдүрүлбәй эл тааныбайт.

Ат мықтысы кермеде, акын мықтысы термеде.

Ат оонаган жерде түк калат, айран төгүлгөн жерде жук калат.

Ат сактаган ат минет, тон сактаган тон киет.

Ат семирсе ык болот, эр семирсе бук болот.

Ат сураган кордук эмес, ээр-токум сураган кордук.

Ат сурамак – сүннөт (милдет), сөз сурамак – ызаат.

Ат сурамак ызаттан, жөн сурамак келбеттен.

Ат сүрүнбәй (сүрдүкпәй) жер тааныбайт, эр сүрүнбәй (сүрдүкпәй) эл тааныбайт.

Ат сыйлабас жигиттин, жөөчүлүк берээр сазайын. Эр сыйлабас катындын тулчулук берээр сазайын.

Ат сыйлаган азабынан кутулат, эр сыйлаган эмгегинен кутулат.

Ат сыйлаган азамат жөө баспайт, эр сыйлаган катын эшикте калбайт.

Ат сыноосу бир болот, эр сыноосу мин болот.

Ат табылганча аяк ылоо, тай табылганча таяк ылоо.

Ат тезегин кургатпайт, аласа киши көгөрсө.

Ат тойгон жерине качат, азамат туулган жери-  
не шашат.

Ат чабышта ат өлөт, эр сайышта эр өлөт.

Ат чапкан киши – талапкер, аш берген киши –  
күнөкөр.

Ат эрдин канаты.

Ат эриндүү келет, эр мурундуу келет.

Ат ээси жылкычы.

Ат, аттан кийин жат.

Ата – алтын түркүк, эне – үйдүн көркү.

Ата – аскалуу зоо, эне – оргуган булак, бала –  
экөөнө шам чырак.

Ата – балага сынчы.

Ата – мекен, эне – нур.

Ата – өчпөс чырак, эне – соолбос булак.

Ата арбагы – ыйык.

Ата баласы – тон жакасы.

Ата болсон акылдуу бол, эне болсон мээрим-  
дүү бол.

Ата болуш – ардак, эне болуш – сыймык.

Ата данкы менен баласы төргө өтөт.

Ата данкы менен кыз өтөт, мата данкы менен  
бөз өтөт.

Ата данкы, эне баркы – балага дем.

Ата жакшы – уул жакшы, эне жакшы – кыз  
жакшы.

Ата журт – конуш бешиги.

Ата журт туулган жерден башталат.

Ата журттан айрылган тамыры кыркылган да-  
рак тура.

Ата журтуң – алтын бешигин.

Ата жүрөгү асмандан кенен, эне жүрөгү дениз-  
ден терен.

Ата каргышы – ок, эне каргышы – бок.

Ата кебин эшиткен уул адеп тутат.

Ата конушу ардак, ата салты – сыймык.

Ата көргөн ок жонор, эне көргөн тон бычар.  
Ата намысын арсыз уул кетирет.  
Ата сөзү – акыл, ага сөзү – асыл.  
Ата сөзү – алтын, көнүл коюп уксан.  
Ата сөзү алга сүрөйт адамды, эне сөзү эпке салат жаманды.

Ата сөзү уулга эм.  
Ата сөзүн ардакта, ыйык карма.  
Ата сөзүн укпасан, ажырайсын журтундан.  
Ата сыйлаган абийир табат, эне сыйлаган элге жагат.  
Ата тарбиялаган бала – эстүү, эне тарбиялаган бала – эптүү.  
Ата топу уулга чак келгенде ал атасын тааныбайт.  
Ата турган таңдын чыга турган күнү бар.  
Ата уулду билет, ат ээсин билет.  
Ата уулу айтканынан кайтпайт, жоомарт бергенин айтпайт.

Атаандаштык – ал жакшы, акылдаштык – бул жакшы.  
Ата-бала урушат, ага-ини жулушат.  
Атага бала – өбөк, балага ата – жөлөк.  
Атага баш ийүү – тенирге баш ийүү? ага күнөөкөр болуу – тенирге күнөөкөр болуу.  
Атага окшоп уул туулбас, энеге окшоп кыз туулбас.  
Ат – адамдын канаты, аш – адамдын кубаты.  
Атадан акча алсан да санап ал.  
Атадан алтоо болсо да, ар жалгыздык башта бар (кәэде ар башта жалгыздык).  
Атадан безген бала онбос, энеден безген кыз онбос.  
Атадан жакшы туулса эшикten төргө сүйрөөр, жаман туулса төрдөн көргө сүйрөөр.  
Атадан жакшы туулса, элинин камын жээр, атадан жаман туулса, элинин малын жээр.

Атадан жакшы уул туулса – элдин туусу болот,  
жаман уул туулса – элдин чуусу болот.

Атадан калган мал барбы, аяна турган жан  
барбы.

Атадан каргыш алган онбойт.

Ата-журтуң – алтын бешик.

Атайлап кошчун болбосо, жүгөнүн алыш ат-  
ка бар.

Атак, данқ, сыйлык – кумардуу нерсе.

Атактуу ууру ачтан өлөт.

Аталар сөзү – акылдын көзү.

Аталардын баскан ар бир изи бизге тарых.

Аталардын жолу (иши) балдарга үлгү.

Аталуу жетим – арсыз (кәэде алсыз) жетим,  
энелүү жетим – эрке жетим.

Аталуу уул – кожолуу кул.

Аталуу уул кулак жейт, жетим бала түяк жейт.

Атамекендин ар бир ташы алтын.

Атан төө мас болсо, тайлак менен дос болот,  
жаман киши мас болсо, жакшысы менен кас  
болот.

Атаны көрүп уул өсөт, аганы көрүп ини өсөт.

Атаны сыйлаган абийир табат, энени сыйлаган  
элге жагат.

Атаны тартып уул туулбайт, энени тартып кыз  
туулбайт.

Атанын азарында жакшы болот.

Атанын аты менен орду балага калат.

Атанын баласы азаарында бакшы болот.

Атанын баласы болбосон да, адамдын баласы  
бол.

Атанын баркын көзү барда билбейт, балалуу  
болгондо билет.

Атанын билеги күчтүү, эненин тилеги күчтүү.

Атанын жолун урпагы улайт.

Атанын кадырын билбеген баланын башы кор  
болот.

Атанын каргышы – атылган ок.

Атанын кеби – балага, аганын кеби – иниге, эненин кеби – кыз-келингө, эженин кеби – синдиғе эм.

Атанын көөнү балада, баланын көөнү талаада.

Атанын малы балага опо болбойт.

Атанын мәэри түшкөнгө адамдын каары түштөт.

Атанын салган жолу бар, эненин бычкан тоңу бар.

Атанын сөзү – акылдын көзү.

Атанын сыймыгын арсыз уул кетирет.

Атанын тилдегени – баласын бил дегени.

Атанын уулу болуш – урмат, әлдин уулу болуш – кымбат.

Атанын уулун әл сынайт.

Атаң алтымышка чыкканда алдап-соолап күчүн ал.

Атаң барда әл тааны, атың барда жер тааны.

Атаң жоо чапса кошо чап.

Атаң карыса кул кылба, энен карыса күн кылба.

Атаңа кылганды (көрсөткөндү) баландан көрөсүн.

Атанды дегендин тилеги катат, айланайын дегендин тилеги ашат.

Атанды көргөндөн акыл сура, эненди көргөндөн тон сура.

Атасы балам десе, баласы балам дейт.

Атасы башка, аты кашка.

Атасы болушчаактын уулу урушчаак, энеси болушчаактын кызы ыйлаак.

Атасы жакшы айттыrbайт, теги жакшы дедирбайт, сөөгү жакшы сөктүрбөйт,

Атасы жамандын – бири жаман, энеси жамандын – баары жаман.

Атасы козу бычпагандын, баласы өгүз бычаар.

Атасы көргөндү уулу көрөт, энеси көрбөгөндү кызы көрөт.

Атасы минген атты баласы минет, атасы салган күшту баласы салат.

Атасы өлген уул көбөт, энеси өлгөн, кыз көбөт.

Атасы өлгөн киши уктаса да, ачка киши уктабайт.

Атасы өлгөн уул көбөт, энеси өлгөн кыз көбөт.

Атасы топко кирбекен сөзгө кулак салбайт.

Атасыз уул болбойт, ажосуз күл болбойт.

Ата-энэ – баланын бактысы, тарбия – таалайдын ачкычы.

Ата-энэ акылы айныбаган жолго тен, акылмандын акылы – соолбогон көлгө тен.

Ата-энэ кара мұртәз болсо, өз баласын каргайт, кан кара мұртәз болсо, өз башын өзү жалмайт.

Ата-энэ очогу – ыйман башаты.

Ата-энени сыйлабас өз уулунан кордук көрөт.

Ата-энени урматоо чон салт.

Ата-эненин кадырын билген уул әл багар.

Ата-эненди сыйласан, өз баландан сый (упа, жыргал, жакшылық) көрөсүн.

Ата-энеси жоктун эли бар, эли жоктун өлүмү бар.

Атка (аттууга) жөө жете албайт.

Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар.

Атка жапкан үркүттөн, жалғыз туумай бүркүттөн.

Атка женил, тайга чак.

Атка мингенде әле көчүгү (же арты) кыйшык эле.

Аткан мерген әмес, тийгизген мерген.

Аткан ок житкен окту табат.

Аткан ок таштан кайтпайт, әлчи кандан тилин тартпайт.

Аткананы күзөткөн ашканадан кайтат.

Атпаса мылтық сай болбойт, анткор адам бай болбойт.

Аттан айрылганы – канаты кайрылганы.

Аттан айрылсан айрыл, ээр-токумдан (кээде абийринден) айрылба.

Аттан аттын неси артық, аша баскан изи артық, эрден эрдин неси артық, эптең келсе күчү артық.

Аттан жыгылсан жалын төшөйт, эшектен жыгылсан туягын төшөйт, төөдөн жыгылсан чуудасын төшөйт.

Аттанган соң тартынба, айтууга калсын артында.

Аттууга жөө дос әмес.

Аттууга жөө жете албайт, әкөөнө бирөө бата албайт, әки ат минген кеч калбайт.

Аттууга тайлуу жетем дейт, тайлуудан төөлүү (же төө минген) ашам дейт.

Аттууну жөө демитет, эрди (кемпай) катын кемитет.

Аттууну көрсө жөөнүн аягы талыйт.

Атты аркан байлайт, эрди ант байлайт.

Атты арыганда көр, эрди (кээде жигитти) карыганда көр.

Атты ашшууда сына, эрди алааматта сына.

Атты баксан ар жерде, жоого бербес тар жерде.

Атты билгенче ай керек, адамды билгенче жыл керек.

Атты жакшы баксан тулпар болоор, күшту жакшы баксан шумкар болоор. Атты камчы менен айдабай, жем менен айда.

Атты көрсө жөө баскандын буту талыйт.

Атты көрсө эшектин аягы талыйт.

Атты мээнет чырмаса, аягынан басынат, төөнү мээнет чырмаса котур болуп кашынат, байды мээнет чырмаса ашканага жашынат.

Атты тайында такшалт, кунанында куурат, быштысында бышыр, асыйында асыра.

Атты такаласа, эшек бутун көтөрөт.

Аттын ачуусу кулагынан билинет, иттин ачуусу куйругунан билинет.

Аттын баары тулпар болбойт, күштүн баары шумкар болбойт.

Аттын жаманы – анги, адам жаманы – банди.

Аттын жаманы акырды булгайт, уйдун жаманы казыкты булгайт.

Аттын көркү жал менен, сулуунун көркү кал – менен.

Аттын сырсы ээсине маалим, кыздын сырсы төркүнүнө маалим.

Аты жакшы азamat качса – кутулат, кууса жетет.

Аты жоктун буту жок.

Аты улук, супурасы курук.

Атым теппейт дебе, итим каппайт дебе.

Атын атаса куту сүйүнөт.

Аттын аяган жер карайт, күшүн аяган көк карайт.

Атын билгенче затын бил.

Атын сыйлабасаң да, жашын сыйла.

Атына жараша заты.

Атына кызыкпа, затына кызык (аттын билгенче затын бил).

Атың арық болсо – бир чап, отунун аз болсо – бир жак.

Атың барда – жер тааны, атаң барда – эл тааны.

Атың барда желип жүрүп жер (же жол) тааны, атай, барда берип жүрүп эл (же дос) тааны.

Аттын жакшы болсо – жолдун ыраагы, уулун жакшы болсо – көнүл жыргалы.

Аттын жакшы болсо, камчынын кереги не.

Аттын жаман болсо айлан кетет, алганың жаман болсо тууганың кетет.

Аттың өтүмдүү болсо – өмүрүн татымдуу болот.

Атып жазган жаман, айтып качкан жаман.

Ач атым – бар атым, ток атым – жок атым.

Ач байыса ачка уктайт.

Ач бала ток бала менен ойнобойт, ток бала эр-тенкисин (ач болом деп) ойлобойт.

Ач болсон азыгынмын, ток болсон казыгынмын.

Ач болсон алда де, ток болсон тобо де.

Ач итке тамак берсен, ток ит да кыншылайт.

Ач иттин артын сук ит жалайт.

Ач кадырын билбесен, аччылык берет жазанды.

Ач кадырын ток билбейт, оору кадырын соо билбейт.

Ач калганда ток болууну унутпа, ток болгондо ач калууну эсте.

Ач карышкыр ийинге жатпайт.

Ач карышкыр ток күсөйт, ток карышкыр кан күсөйт.

Ач кекирет, ток семирет.

Ач киши аш үчүн айлык жол басат.

Ач киши урушчаак, арык кой тырышчаак.

Ач койнунда нан болбойт.

Ач көз адам тойбос, соргок соргоктугун койбос.

Ач көз байыса, ачка уктайт.

Ач көздөн айран сурасан, акчан барбы дейт.

Ач көздөн карыз сураба, сукка карыз бербе.

Ач көздүн айдаганы өнбөс, байлаганы семирбес.

Ач кулактан тынч кулак (жакшы).

Ач мал – бар мал, ток мал – жок мал.

Ач не жебес, ток не дебес.

Ач тооктун түшүнө актаган таруу кирет.

Ач тоюнат, арык семирет.

Ач тоюнат, сук тойбойт.

Ачарчылык – көчөгө чыгарат, калпычылык – ўйгө камайт.

Ачарчылыкта туулган баланын эки көзү ашта.

Ачарчылыкты көп көргөн, өзү тойбой «ме» дебес, жетимчиликти көп көргөн, уч чакыртпай «ии» дебес.

Ачка болсоң жашоонун әмнө экенин ошондо билесин.

Ачкага аш бышыртпа, үшүгөнгө от жактырба.

Ачка жүргөнчө айранга талкан чалып (кәэде нан сындырып) жеген жакшы.

Ачка киши айылдайт, ток киши уктайт.

Ачка киши аш ылгабайт.

Ачка киши урушчаак, арық киши тырышчаак.

Ачка кишиге таң атпайт.

Ачка кишинин ачуусу жаман.

Ачка менен токтун ортосу жарты нан.

Ачкадан өлгөн наабайдын койнунаң алты нан чыгыптыр.

Ачкалық аш тандабайт, ашыктық жаш тандабайт.

Ачкалыкта алтындан бир жутум жарма артык.

Ачкан карын тоюнат, ачылган этек жабылат.

Ачканы аш менен коркутпа.

Ачканын оюнан тамак кетпейт.

Ачканыңды тойгондо унуптпа.

Ачканда жеген күйрукту, тойгонунда унуптпа.

Ачкачылық көчөгө чыгарат, калпычылық үйгө камайт,

Ачкачылыкта алтындан бир жутум жарма артык.

Ачкачылық әмнеге түртпейт.

Ачкөз адам тойбос, соргок соргоктугун койбос.

Ачкөз бай, өлгөн аттын такасын издейт.

Ачкөз кусканын билип, жутканын билбейт.

Ачкөзгө бардыгы аз көрүнөт.

Ачкөзгө дүйнөнүн ашы жетпес.

Ачкөздүү койгузам десен да, тойгузам дебе.

Ачкөздүктүн азабы аркыга жулунтуп, алдындағы өз ашын төктүрөт.

Ачкөздүн айдаганы өнбөс, байлаганы семирбес.

Ачкөздүн өзү тойсо да, көзү тойбойт.

Ачта кенеш табылбайт, жокто кенеш табылат.

Ачтын көзү нанда, токтун көзү тондо.

Ачтын күчү – тамагында, жөөнүн күчү – тама-нында.

Ачтын оюн ток билбейт, жоктун оюн бай бил-бейт.

Ачтын тогу бар, солоғайдун ону бар.

Ачтын тогу, арыктын семизи бар.

Ачуу – акылдын душманы, а напси – ыйман-дын душманы.

Ачуу – акылсыздыктын башталган жери.

Ачуу – бычактын мизи, акыл – бычактын сабы.

Ачуу – душман, акыл-дос, акылына акыл кош.

Ачуу адамды не дедирбейт, ачкалык не жедир-бейт.

Ачуу болсо да туз жакшы, аксак болсо да кыз жакшы.

Ачуу да тил, таттуу да тил.

Ачуу келсе, акыл кетет.

Ачуу менен таттууну таткан билет, алыс менен жакынды баскан билет.

Ачуу сөзүнө адам өзү кул.

Ачуу суроо берип, таттуу жооп күтпө.

Ачуу тил (сөз) – жыланьдын заары, таттуу тил – жүрөккө дары.

Ачуу тил баш жарат.

Ачуу тил таттуу турмушту бузат.

Ачуу чындыктан сөз бузулбайт.

Ачууга алдырган женилдиктин белгиси.

Ачууда сабырдуулук керек.

Ачуудан адамга пайда жок.

Ачуулана сөз сурасан, таттуу жооп кайтарбас.

Ачуулуу (кәэде ачылуу) башта акыл жок.

Ачуулуунун алдынан чыкпа (алдына турба).

Ачуулуунун баары кас әмес, күлгөндүн баары дос әмес.

Ачуулуунун сөзү ачуу.

Ачуулуунун жанына жолобо.

Ачууну акыл женет.

Ачууну таттуу кылган – туз, алысты жуук (жакын) кылган – кыз.

Ачуунун да таттуусу бар, таттуунун да ачуусу бар.

Ачуунун даамы ачуу.

Ачуунун даамын татпаган таттуунун даамын биле албайт.

Ачык айткан айып эмес.

Ачык сөздүн даамы ачуу болот.

Ачыккан ит – таяктан кашпайт.

Ачыкканга казан астырба, үшүгөнгө от жактырба.

Ачыкканга мал көрсөт, адашканга жол көрсөт.

Ачыккандан кыныккан жаман.

Ачыксан алданы айт, тойсон топук кыл.

Ачыла элек сандыкта, бычыла элек кундуз бар.

Ачылган кабак жакшылык табат, бүркөлгөн кабак бир баләэге калат.

Ачылгандын айыбы жок – өзү билип жапкан соң, адашкандын айыбы жок – кайтып үйрүн тапкан соң.

Ачынган – тилдүү, ачыккан – ууру болот.

Аш – адамга кубат, ат – адамга канат.

Аш – аттуунуку, той – тондуунуку.

Аш – ичкен оозго жарашат.

Аш – ээси менен, баш – мээси менен.

Аш (ашын) болсо, табак табылат.

Аш аз болсо, ээсин сыйлайт.

Аш акыллы жокту алып урат, көөдөнү жокту көтөрүп урат.

Аш аттуунуку, той – тондуунуку.

Аш берген киши айыптуу.

Аш болсо казан табылат, жан болсо жабуу табылат.

Аш бышкан казанда таш бышпайт.

Аш бышырган даамын билет.

Аш ичсен – акылын менен, тон кийсен – сактыгын менен.

Аш кадырын ачыккан билет, жок кадырын тарайккан билет.

Аш кадырын билбegen үй ээсин уялтат.

Аш катыгы ак болот, эл катыгы бек болот.

Аш койгонго аш кой, таш койгонго таш кой.

Аш көп болсо каада көп.

Аш көп болсо кедей ток.

Аш көп болсо, көнүл ток, аш жок болсо, көнүл жок.

Аш кылалбаган аял айыл кыдырууга даяр.

Аш кылам деп таш кылат.

Аша байлык жоону көбөйтөт.

Ашаарын ашаган, жашаарын жашаган.

Ашаткысы жеткенде алды мындай катарбы.

Ашка алымсынбаган жарды әмес, көпкө көзү тойбогон жарды.

Ашка барсан ачып бар, тойго барсан тоюп бар.

Ашка жүк, башка жүк.

Ашка тоймок бар, башка (жашка) тоймок жок.

Ашкабакты бирөө дарбыз деп жептири.

Ашканада аял көп болсо, аш бышпайт.

Ашкере куудан адам качаар.

Ашкере сынчы бузат, ашкере жеген кусат.

Ашпоз ачтан өлбөйт.

Ашпоз аш жытына семирет.

Аштан качкан акмак ачтан өлөт.

Ашты кордосон кустурат, әрди кордосон шаштырат.

Ашты таттуу кылган туз, алышты жакын кылган кыз.

Аштык айда жазында, айдабасаң жазында ачка өлөсүн кышында.

Аштык бер, аштык берсең баштык бер, баштык берсең артып бер, артып берсең тартып бер.

Аштык жеген арыбайт, ак ичкен адам карыбайт.

Аштық тапсан баштық жок, баштық тапсан аштық жок.

Аштыктын алдына орок тийсе, аркасына келбей койбойт.

Аштын даамы – тузунда, адамдын даамы – тилинде.

Аштын таттуусун таткан билет, жолдун алысын баскан билет.

Ашуудан ат алмаштыrbайт.

Ашуусу болбой тоо болбойт, аркары болбой зоо болбойт.

Аши бар (же аш ичкен) аяктан аттаба.

Аши бардын карды ток.

Аши жок үйдү ит да сүйбөйт.

Ашыгып айтсан да, ашыра айтпа.

Ашыгып жооп берген – аз ойлойт.

Ашык болгон адам акын болот.

Ашык дүйнө баш жарбайт.

Ашык ойногон азар, топ ойногон тозор.

Ашык сөз өкүнүчкө алып келет.

Ашыккан ууру ачка өлөт.

Ашыккан (сабырсыз) калар уятка, саргайган же-тер муратка.

Ашыкпаган адам араба менен коён уулаптыр.

Ашыкпаган тез жетет, ашыккан адашып кетет.

Ашыкпай ойлоп, тез бүтүр.

Ашыктык қудурети ааламдын күчү менен тен.

Ашыктык өлүмдөн күчтүү.

Ашыктыкка алдастап, жетим көпөлөкчө өрттө-нүп өлүүгө болбойт.

Ашым калса калсын, ишим калбасын.

Ашына жараша табагы, ишине жараша тамагы.

Ашынан табагы кымбат.

Ашың болбосо да, кашың болсун.

Аюга карышкыр ажайып көрүнөт.

Аюу амандыкты тилейт, акмак жамандыкты тилейт.

Аюу менен алышкан, арстан менен кармашат.

Аюудан качсан – дөңгөккө, дөңгөктөн качсан – сөңгөккө.

Аяган көзгө чөп түшөт.

Аягы жаман төрдү булгайт, оозу жаман элди булгайт.

Аягы жебей башы жейт, аркандал койсо жакшы жейт, туягы жебей башы жейт, тушап койсо жакшы жейт.

Аягы кысканын, арышы кыска.

Аяздуу жылы алма көп, жаандуу жылы көлмө көп.

Аяк (бут) жүгүрүүчү аш카, ооз (тил) жүгүрүүчү башка.

Аяктуу сөзгө аргасыз жооп кайтарат.

Аяктууга жол бербеген, ооздууга сөз бербейт.

Аял – акылдын жарчысы, өмүрүндүн ачкычы.

Аял – турмуш туткасы, коомдун күзгүсү.

Аял – үйдүн туткасы, эркек элдин туткасы.

Аял – үйдүн чырагы.

Аял – эрдин жарым өмүрү.

Аял башкарған үйдү шайтан башкарал.

Аял болбосо, ашкана жетимсирейт.

Аял жакшы – эр жакшы, увазир жакшы – кан жакшы.

Аял жакшысы – ырысы мол, аял жаманы – кайгысы зор.

Аял жакшысын эри сүйөт, эр жакшысын эли сүйөт.

Аял жок жерде эр көркүз.

Аял кесирдүү болсо эрине тиет, эркек кесирдүү болсо элине тиет.

Аял кор болгон, баркталбаган жерде, эч нерсе баркталбайт.

Аял сергегинен жумуш бүтөт, эр сергеги ырыс күтөт.

Аял турмушу – заман күзгүсү.

Аял – үйдүн туткасы.

Аял эрдин учса – канаты, консо – куйругу.

Аялга – мактоо, аргымакка – таптоо.

Аялдар базарда, эркектер казанда.

Аялдуу үй – айдың көлдөй, аялсыз үй – кумдуу чөлдөй.

Аялды ашынан тааны, баланы башынан тааны.

Аялдын азабы көп, түйшүгү түмөн.

Аялдын ақылын жесиринде көр, баланын ақылын жетиминде көр.

Аялдын бешенесинин чырагы – күйөө.

Аялдын жакшы-жаманы конок келгенде билинет.

Аялдын жаманы атынды булгайт, эрдин жаманы – элди булгайт.

Аялдын жаманы да алты кырдуу, он эки сырдуу.

Аялдын күчү – жети өгүздүн күчү.

Аялдын сулуулугу – ажарында, эркектин сулуулугу – ақылында.

Аялдын эң башкы озуйпасы – эне болуу.

Аялзаты – адамзаттын энеси.

Аялзаты айтып бүткүс дастан.

Аялсыз үй суусуз тегирмен менен тен.

Аялсыз үйдөн бороон чыгат.

Аялсыз эркек – канатсыз күш, эркексиз аял – тамырсыз дарак.

Аялы жаман ажырашып тынат, коншусу жаман көчүп тынат, малы жаман сатып тынат, дарты жаман «жатып» тынат.

Аялынын жаман-жакшысы, эринин кийиниши-нен байкалат.

Аялың ажаан болсо, алыстайсың.

Аялың мыкты болсо – бактың, аялың кыйды болсо – каттың.

Аялың урушчаак болсо, элиндин тынчтыгынан не пайда.

Аялынды атым дебе камчы салып, баланды өзүм  
дебе эрке багып.

Аялынды жек көрүп, жамандыкты ырбатпа.

Аянбай иштеген, таянбай күн көрөт.

Аярлап сүйлөгөн кишинин амалы көп.

Аяшар тууган болбосо, акырын сүйлөп жатка  
жак.

## Б

Баанасы жок сайдан кеч, кайрымы жок байдан  
кеч.

Баарынан качып кутулат, өлүмдөн качып куту-  
ла албайт.

Баарынан нан улук.

Баарынан өкүнүч жаман.

Баары эле пайды дейт, зыянды кандаш шордуу  
көрөт?

Баардыгын билген акылдуу эмес, билгенин иш  
жүэзүндө көрсөтө алган акылдуу.

Баардык жигит кыз тандайт, бактылуу жигит  
уз тандайт.

Баардык нерсенин өз жолу бар.

Баардык тарбия эне сүтү менен келет.

Баарына мезгил баа берет.

Баарынан качып кутулат, өлүмдөн качып куту-  
ла албайт.

Баарын сыйлабасаң да, карыны сыйла.

Баарынан эркиндик кымбат.

Баары тен эле атанын баласы, бирок баары тен  
эле ата баласы боло албайт.

Баасына жарааша барк, насилине жарааша нарк.

Баатыр – бир октук, бай – бир жуттук.

Баатыр – мандайлаш, чечен – тандайлаш.

Баатыр – орток, кут – жалгыз.

Баатыр – согушта, акыл – ачуу келгенде, дос –  
зарылдыкта синалат.

Баатыр баатыр эмес, мал баккан баатыр,  
Баатыр баатырды көзүнөн тааныйт, чечен че-  
ченди сөзүнөн тааныйт.

Баатыр бир өлөт, коркок мин өлөт.

Баатыр болмок – мандайдан, чечен болмок –  
тандайдан.

Баатыр болсоң – душмандан качпа.

Баатыр болсоң – шер бол, коркок болсоң – жер  
бол.

Баатыр болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөр-  
гөн.

Баатыр болуп бай болсоң – бүрдөп турган терек-  
син, баатыр болуп жок болсоң – үрүп чыккан се-  
рексин.

Баатыр жарасыз болбос (же болбойт).

Баатыр жол баштайт тар жерде, чечен сөз баш-  
тайт ар жерде.

Баатыр жоодо мактанат, коркок үйдө мактанат.

Баатыр жоодо таанылат, чечен доодо таанылат.

Баатыр кол баштайт, чечен сөз баштайт.

Баатыр намыс үчүн туулуп, намыс үчүн өлөт.

Баатыр өлөр жерине күлүп барат.

Баатыр өлсө аты калат, коркок өлсө неси ка-  
лат.

Баатыр өлсө да куралын таштабайт.

Баатыр өлүмдү билбейт, коркок өмүрдү билбейт.

Баатыр өлүмү марадан.

Баатыр туулса – эл ырысы, жамгыр жааса –  
жер ырысы.

Баатыр чөлдө өлбөйт, балык көлдө өлбөйт.

Баатыр чын айтат, коркок калп айтат.

Баатыр элден өсөт, акмак элден безет.

Баатыр элден чыгат, байлык жерден чыгат.

Баатыр элин сагынат, каз көлүн сагынат.

Баатырга да жан керек, бакырга да жан керек.

Баатырга таяк да жарак.

Баатырга тийген жары эрте тул болот.

Баатырдан жоо кетет, чеченден доо кетет.  
Баатырды жоодо сынайт, күлүктү жолдо сынайт.  
Баатырды жоону женгендөн кийин макта, та-  
макты бойго сингендөн кийин макта.  
Баатырды көрсөн кыдым тут, букара көрсөн ка-  
дым тут.  
Баатырды намыс жаратат.  
Баатырдык билекте эмес, жүрөктө.  
Баатырдыкка дабаа жок.  
Баатырдын атын (данкын) алыштан ук, жанына  
келсөң бир киши.  
Баатырдын баш ийгени – өлгөнү.  
Баатырдын жоодон өлгөнү – әлине шыпаа.  
Баатырдын көркү – маңдайда, чечендин көркү –  
таңдайда.  
Баатырдын көркү әрдикте.  
Баатырдын маңдайы жарылат, чечендин таң-  
дайы жарылат.  
Баатырдын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт.  
Баатырдын өмүрү қыска, данкы узун.  
Баатырдын сөзү әки болбайт.  
Баатырлар маңдайлашса билинет, чечендер таң-  
дайлашса билинет.  
Баатырсынган жигитти жоо келгенде көрөбүз.  
Баба өмүрүн билген киши карангыда шам сыйк-  
туу.  
Баба сөзүн улаган кишинин орду төрдө болор.  
Бабасы әккенди, баласы орот.  
Багбан болсо бак чыгаар, бактын гүлү ачылаар.  
Багы ачыктын маңдайы жарык.  
Багы ачылаарды бакыт баарлайт.  
Багы бар, багы барга дагы бар, багы жок, багы  
жокко дагы жок.  
Багы бардын ташы да өйдө кулайт.  
Багы бардын шагы бар.  
Багы башынан качкандан адам да качат.  
Багы жокко дагы жок.

Багылган мал семиздейт, жыл сайын өсүп әгиздейт.

Багынды байгеде сына.

Бадал – арсыз өсүмдүк.

Бадалдуу жерде сыйгак көп, балалуу үйдө айгак көп.

Бадачы сыйгактан коркот.

Базар – бай, барган – кедей.

Базар барга – таттуу, жокко – ачуу.

Базар ичи байыбайт.

Базарда мин киши, көнүлдө бир киши.

Базары жакын байыбайт, калп айткан киши жарыбайт.

Базары жакын байыбайт, соодагер жакыны жарыбайт, мазар жакыны тынбайт.

Бай – балпан, кедей – жалтан.

Бай баарын киет, жок барын киет.

Бай байга куят, сай сайга куят.

Бай байлыгын, кул чарыгын салат.

Бай баласы кубанаар койдон тууган әгизге, арамзалар көз салаар – жылкыдагы семизге.

Бай баласы сүйлөсө төө, тайлакты кеп кылат, чач-тарачтын баласы устара, кайрак кеп салат.

Бай барман менен, жок дарман менен.

Бай барынча, жок алынча.

Бай билгенді кул билет, айтайын десе эрки жок.

Бай болбогон бай болсо – отоого чөп койбойт, бий болбогон бий болсо – сүйлөөгө сөз койбойт.

Бай болбогон бай болсо, корубаган жер калбайт.

Бай болгон адам ток болот, мас болгон адам шок болот.

Бай болсон магдыраба, кедей болсон мөгдүрөбө.

Бай болуп балтасы жок, жарды болуп калтасы жок.

Бай болуп көргөнүм жок, жакыр болуп өлгөнүм жок.

Бай боорун тааныбас, соода жокко карабас.

Бай данкы менен, кедей күчү менен жашайт.

Бай жандаган кедей онбос, соодагер жандаган малай онбос.

Бай жарды болсо үч жыл байлыгын кое бербейт, жарды бай болсо, үч жыл жардылыгын кое бербейт.

Бай жашагың келсе төө карма, шай жашагың келсе ат карма, жай жашагың келсе кой асырап, уй бак.

Бай караган марыбайт, жалчы жүргөн жарыбайт.

Бай кийсе «Күттүү болсун!» дейт, кедей кийсе «Кайдан алдың?» дейт.

Бай көргөндү мен көрөм, тартайын десем күчүм жок.

Бай мактанат, баатыр шаттанат.

Бай мактанса – бир жуттук, эр мактанса – бир октук.

Бай мактанса табылат, кедей мактанса чабылат.

Бай малын айтат, кедей зарын (несин) айтат.

Бай малын жейт, кедей жанын жейт, уятызыз арын жейт.

Бай менен байбиче урушса, кул менен күн куймакта.

Бай менен жарды (кедей) баш кошпойт.

Бай менен куда болсоң – чиренет, жарды менен куда болсоң – тиленет.

Бай окшутат, жок какшытат.

Бай өлгөн аттын такасын издеп, алты ай жер казыптыр.

Бай салык салса, кул чарык салат.

Бай сотко барса – барпандайт, кедей сотко барса – калтандайт.

Бай союуга козу таппай, жардынын жалгыз козусун суралтыр.

Бай тойгонунан ынтыгат, кедей ачкасынан ынтыгат (кәэде ыктытат).

Бай уулунун назары ач, ыймандуу киши андан  
кач.

Бай-байлашып ыйлоого бай Тейиттей эл керек.

Байбиченин амалы кырк эшекке жүк.

Байбиченин бардыгы – төөдөй кара сандыгы.

Байга бар дүйнө, жокко тар дүйнө.

Байга жагынам деген жардынын жалгыз эчки-  
си чыгым болуптур.

Байга жанашсан башың торго чалынат, бекке  
жанашсан белченден азапка батасын.

Байга кийиз мүлк әмес.

Байга күндө майрам, күндө той, кедейге күндө  
кайгы, күндө ой.

Байге бербес құлұктұн жүрүшүнөн байкалат,  
ашық болгон жигиттин құлұшунөн байкалат.

Байда жардынын көз акысы бар, бийде букара-  
нын өз акысы бар.

Байдан май чыкса, кедейден туз чыгат.

Байдан чай ичкенче, жардыдан суу ич, бийден  
эт жегиче жардыдан талкан же.

Байдан чай ичкенче, жоктон суу ич.

Байдан эт жегиче, байкуштан чай ич.

Байдасыз билим – жаансыз булат.

Байды байыткан кулу.

Байды балакет басса, жортуул баштайт, бәэни  
балакет басса, кулун таштайт.

Байды кудай ураарда дөөлөтүнө мас болот.

Байды кудай ураарда конок келсе жашынат,  
атты кудай ураарда аягынан басынат.

Байды кудай ураарда – байталын сатып ат кы-  
лат, жакшыны кудай ураарда – жакынын сатып жат  
кылат.

Байды кул десе құлқұсү келет, кулду бай дебе,  
өлгүсү келет.

Байды мактаба, кедейди жектебе.

Байды чон сүйлөткөн короодогу койлору.

Байдыкы барымта, кедейдики сыйрымта.

Байдын ашын байкуш аяйт (кызганат).

Байдын байлыгы кедейдин көз жашынан жаралат.

Байдын байлыгын чачам, жоктун жонун ачам.

Байдын башы кычышат, кедейдин курсагы ачышат.

Байдын жегени уча менен куймулчак, кедейдики өпкө менен кекиртек, шыйрак менен шыйбылчак.

Байдын иши барман менен, кедейдин иши дарман менен.

Байдын казаны тегин жерден кайнабайт, дасторкону тегин жерден жайнабайт.

Байдын карманаары – малы, кедейдин карманаары – жаны.

Байдын көп малы көзгө көрүнбөй, кембагалдын жалгыз эчкиси көрүнөт.

Байдын кулу – коломтонун күлү.

Байдын кулу болгончо, байкуштун уулу бол.

Байдын малы кадырлуу, жардынын жаны кадырлуу.

Байдын малын аяба, кете берсин талаага.

Байдын малын аяба, суктун чайын аяба.

Байдын нээти кара – колу ак, кедейдин колу кара – нээти ак.

Байдын санаасы – байлык, жоктун санаасы – айлык.

Байдын тамыры көп, бийдин кулагы көп.

Байдын уулу калаада, байкуштун уулу талаада.

Байдын уулу назары ач, ыймандуу киши андан кач.

Байдын уулу сүйлөсүн, мурду бучук болсо да.

Байкабай сынчы сындарбайт.

Байкабай туруп баспа, билбей туруп шашпа.

Байкуш эңсейт – байлыкты, карыя эңсейт – жаштыкты.

Байлаганды билсен, чечкенди да бил.

Байлыгың болбосо да, баркың (достугун) болсун.

Байлык – байлык эмес, бирдик – байлык.

Байлык – колдун кири.

Байлык – куушурат, жоктук – бышырат.

Байлык адамга эркиндик берет.

Байлык адамды эсиртет, эсирген адамдын кесири көпкө тиет.

Байлык бакыт эмес.

Байлык бирөөнүн мандаіына бұтсө, бирөөнүн таңдаіына бүтөт.

Байлык жерде, күч әлде.

Байлык жерден чыгат, баатыр әлден чыгат.

Байлык колдун кириндей: бирде келет, бирде кетет, жукса турат, жуса кетет.

Байлык мактантат, кедейлик сактантат.

Байлык мұлктө эмес – талантта.

Байлык мурат эмес, жоктук уят эмес.

Байлык не дегизбейт, жоктук не жегизбейт.

Байлык өтөт, кедейлик кетет.

Байлык әмне дедирбейт, жоктук әмне жедирбейт.

Байлыксыз әл болбойт, пайғамбарсыз дин болбойт.

Байлыктан көрө биримдик артық.

Байлыктуу – баатыр, байлыксыз – жалтак.

Байлыкты бөлүп түгөтөт, ооруну өлүм түгөтөт.

Байлыкты жек көргөн адам әч качан байыбайт.

Байлыкты жыйнаганча достукту чында.

Байлыкты сүйгөн – намысты билбейт.

Байлыкты әл жаратат, басынткин жер каратат.

Байлыкты әмгек, тендики күрөш аныктайт.

Байлыкты әмгектен, тендики күрөштөн изде.

Байлыктын атасы – әмгек, энеси – жер.

Байлыктын баарысы жакшы, барктуусу билим.

Баймын деп мактанба, жокмун деп суктанба.

Байтал жұғуруп (чуркап) байге албайт.

Байтал күлүк баркта жок, катын чечен наркта жок.

Байтал минсе – кулун жок, саамал ичсе – кымыз жок.

Байталга күнүн түшсө да, байга күнүн түшпөсүн.

Байталым жанын үчүн жорголоорсун.

Байыганда досун көп, жакырдансан доочу көп.

Байыдым деп сүйүнбө, ийгилигине сүйүн.

Байыркынын жомогу баштаса келер оролу.

Бак башына консо, колуна тынарын коноор.

Бак да байга конот.

Бак карабай кыдыр да даарыбайт.

Бак коноор адамдын уулу эптуү, кызы көркүү болот.

Бака баштуу эркекке алтын баштуу ургаачы эби менен тен болот.

Бака жеп чөлгө кирди, жылан жеп ийинге кирди.

Бака майрыгын билбей жыланды ийри дейт (дептир).

Бакага балыр көл жакшы, балыкка терең суу жакшы, жигитке өскөн эл жакшы.

Баканы алтын такка отургузсан да, баткакты көрсө секирип түшөт.

Баканын басканын көрсөн, желгенин сурап не-тесин.

Баканын өзү чөлдө болсо да, көзү көлдө.

Бакасыз көл болбайт, катасыз киши болбайт.

Бак-бак эткени суу кечкенде көрүп ал.

Бакка келет бир кезек, бакка кезек келгенде башында булбул күш сайрайт.

Баккан бала таттуу болот.

Баккан ээси жарашса, күйпүл күчүк сак болот, алган эри жарашса, кара катын ак болот.

Баккан ээсине жараша малы семиз, төлү эгиз.

Бакпай – балаанан, жакпай – жалаанан (сакта).

Бакпаса мал кетет, карабаса катын кетет.

Бактылуу аталган байда да арман болот.

Бактылуу болмок мүнөздөн, баатыр болуу күрөштөн.

Бактылуу болом десен, башкага көз артпа.

Бактылуу менен басташпа, таалайлуу менен талашпа.

Бактылуу эмгегинде зор, бактысыз ооруда кор.

Бактылууга эки дос келет, бактысызга эки ууруу келет.

Бактылууну бак карайт да, кыдыр даарыйт.

Бактылуунун касы өлөт, бактысыздын досу өлөт.

Бактың ашкан убакта, карганы салсан каз алат, бактың качкан убакта, шумкарды салсан аз алат.

Бактысы ачылар жерине кыз ыйлап барат.

Бактысы жоктун сөзү эгерим эм болбойт.

Бактысы тайганга баатырсынба.

Бактысыз – таалайынан көрөт.

Бактысыз жокко көнөт, барга көнбөйт.

Бактысыз таалайына таарынат.

Бактысыздын кут качат.

Бактысыздык өзүндөн, багынбайт ага түшүнгөн.

Бакча баксан – макта, акча тапсан – сакта.

Бакшы багамын дейт, төшүнө тумар тагамын дейт.

Бакылдаган (кәэде бапылдаган) текени суу кечкенде көрөрбүз, шакылдаган келинди (же такылдаган катынды) ўй чечкенде көрөрбүз, мемменсинген жигитти жоо келгенде көрөрбүз, чеченсинген жигитти доо келгенде көрөрбүз.

Бакылдын (сарандын) багы көгөрбөйт, көгөрсө да көбөйбөйт.

Бакыр алдуу, кой шыйрактуу.

Бакыр болсон баркыт (макмал) кий.

Бакыр болсон иш жокпу, баатыр болсон аш жокпу.

Бакыр киши паанада, сокур киши шоолада.

Бакыргандан коркпо, тымызындан корк.

Бакыргандын баары эле баатыр әмес, балкай-  
гандын баары эле балбан әмес.

Бакыт ачкычы – әмгекте.

Бакыт деген тоголок, аны токтотууга әп керек,  
мәенет деген жалпак, аны көтөрүүгө күч керек.

Бакыт күшүү конгон – бай болот, дөөлөт күшү  
конгон – бий болот.

Бакыт менен кайгы үзөнгүлөш.

Бакыт оросо, дос торойт.

Бакыт сандыкта, ачкычы асманда.

Бакыт тоголок, мәенет жалпак.

Бакыт әмгектен жарагат.

Бал – аарыдан, мәэрим – аялдан.

Бал жегиси келген аюу аарынын чакканына  
чыдайт.

Бал таттуу, балдан да бала таттуу.

Бала – баладай, башы-көзү чарадай.

Бала – биздики, акылы – өзүнүкү.

Бала адамдын канаты.

Бала баарынан да таттуу, баарынан да барктуу.

Бала бактынын бир шооласы.

Бала бар үйдө калп сүйлөбө.

Бала билет, билбесе неге күлөт.

Бала боор эт менен тен.

Бала жакшысы – атанын данкы, кыз жакшысы –  
эненин данкы.

Бала жетиге чыкканча жерден таяк жейт.

Бала жылмайса аалам жылмаят.

Бала көргөнүн жасайт, жинди оюна келгенин  
жасайт.

Бала көргөнүн кылат, көсөө түрткөнүн кылат.

Бала күлкүгө тойбойт, жалкоо уйкуга тойбойт.

Бала оюнга тойбос, жаман уктаганын койбос.

Бала тапкандыкы әмес, баккандыкы.

Бала тарбиясы – бешиктен.

Бала таттууга өч.

Бала төрөп, бала тарбиялоо – баа жеткис әмгек.

Бала ыйламайынча әмчек кайда?

Бала, баланын иши чала.

Балаадан машайык качыптыр.

Балага ата сынчы.

Балага байкап сүйлөсөн акылына коноор, байкабай сүйлөсөн өрт ичинде болоор.

Балага мүнөз әмчек сүтү менен берилет.

Балага ойлоп айтсан угат, ойлобой айтсан откожыгат.

Балалуу болбогон – кубанганды көрбөгөн (билбegen), баласы өлбөгөн – күйүттү көрбөгөн (билбegen).

Балалуу өрдөк көлүнөн кетпейт, баласы жакшы элинен кетпейт.

Балалуу өрдөк талпынса, балалары чуу болот, баласыз өрдөк талпынса, жез канаты куу болот.

Балалуу үй – базар, баласыз үй – мазар.

Балалуу үй – бактылуу үй.

Балалуу үй – күлкүнүн куту, баласыз үй кубанычтын жуту.

Балалуу үй – мөмөлүү бак.

Балалуу үй – падышалуу үй.

Балалуу үй – түлүстөн, баласыз үй – көрүстөн.

Балалуу үйдө бакыт бар.

Балалуу үйдө сыр жок, оорулдуу үйдө ыр жок.

Балалуу үй-күлкүнүн куту, баласыз кубанычтын жуту.

Балалуунун багы бар, баласыздын жүрөгүндө муну бар.

Балалуунун баласын алганча, колунан ишин ал.

Балалуунун бели тынат, баласыздын бели сынат.

Балалык кишиге эки келет: бири жашында, бири карыганда.

Балам, балалуу болгондо билээрсин.

Баланы ата күтөт тукумум улансын деп, баланы эне күтөт учугум узарсын деп.

Баланы багыш ырахат, акыл кошуш азап.

Баланы бак, жоону чап.

Баланы жакшылыкка жетелеп жанаштыр, жамандыктан кубалап адаштыр.

Баланы жаман көргөн жарыбайт.

Баланы кебезге ороп бага албайсын.

Баланы мәенет чырмаса, саргара түшөт, таз болот.

Баланы тарбиялоо – ташты кемиргенге тете.

Баланы таяк менен урба, сөз менен ур.

Баланы таяк менен эмес, акыл менен тарбияла.

Баланы тууйсун, кыял-жоругун кошо туубайсын.

Баланы чыйрак ёстүр, жоодо сына.

Баланын балакайы да бар, калакайы да бар.

Баланын бары да балаа, жогу да балаа.

Баланын билеги ооруса, эненин жүрөгү ооруйт.

Баланын буламыгын жеп койду деп, ақмак аялын күнөөлөйт.

Баланын көөнү ток болсо гана эненин көңүлү тынч болот.

Баланын көркү энеде, күлүктүн көркү кермеде.

Баланын тарбиясы жашынан.

Баланын тентек болушу үйдөн, таалим-тарбиядан.

Баланын тили «апа» деп чыкса да, атанын тарбиясын алат.

Баланын туулганына сүйүнбө, туарына сүйүн.

Баланы ырайына жараша ат кой.

Балаң жакшы болсо – бактын, жаман болсо – каттын.

Балаң жакшы болсо өргө чыгарат, балаң жаман болсо көргө тыгат.

Балаң жакшы болсо эл башы, жаман болсо эл душманы.

Балаң жакшы чыкса – бакыт-таалай тапканын.

Балаң мыкты болсо данкын чыгат.

Балаң пайдалуу болсо, аштыгын айдалуу.

Баланды жакшылыкка жетелеп жанаштыр, жамандыктан кубалап адаштыр.

Баланды элиң мактаса – андан ашкан бакыт жок.

Баландын көптүгүнө чиренбе, ыйманына чирен.

Балапандарды күзүндө санайт.

Балапандуу казга күш шилтеген мунүшкөр акмак, балалуу аялга камчы көтөргөн эркек акмак.

Баласы баатырдын атасы ардактуу.

Баласы жаман марыбайт, катыны жаман жарыбайт.

Баласы жоктун – ырысы жок.

Баласыз үй – бактысыз.

Балбан болсоң жердей бол баарын чыдал көтөргөн.

Балбан менен күрөшпө, түптүү менен тирешпе, шамал менен жарышпа.

Балдар бар жерде катташ бар.

Балдар әмне дедирбейт, ачкалык әмне жедирбейт.

Балдарыбыз – биздин келечегибиз.

Балды сүйсөң, аарынын ачуусуна чыда.

Балкачынын мин урганы – барсканчынын бир урганы.

Балта көтөргөнчө дөңгөч дем (же эс) алат.

Балтасыз бай болбайт, калтасыз кайырчы болбайт.

Балчы менен төлгөчүдөн өз аялын артык айтат.

Балык башынан сасыйт (кәэде чирийт).

Балык жеген байыбайт, пейли кеткен беришпейт.

Балык иримчил, кары ырымчыл, жаман арызчыл.

Балык көлдө өлбөйт, баатыр чөлдө өлбөйт.

Балык менен акындын ойноок мүнөзү окшош.

Балыкка тил, дөңгөчкө жан киргизгенди сый-кырчы дейт.

Балыкты сууга салып коркутпа, баканы балчыкка салып коркутпа.

Балыктын жаны суу менен, эрдин жаны эл менен.

Балыктын күнү көл менен, жигиттин күнү эл менен.

Балыктын өз майы менен өзүн эмде.

Балыктын өмүрү сууда.

Балыктын суусуз күнү жок, «күнүм жок» дешке үнү жок.

Балыктын тирилиги суу менен.

Балыкчы балыкчыны алыштан тааныйт.

Балыкчынын аты чөлдөп өлөт.

Балырлуу жерде бака бар, тулпар атта така бар.

Балээ кетсе, бакыт келет.

Бангиликке барганын, балакетке калганын.

Бар – балтан, жок – калтан.

Бар – барын айтат, жок – зарын айтат.

Бар – барынча, жок – алынча.

Бар – шаттантат, жок – какшантат.

Бар бардар эмес, мамиле бардар.

Бар барын жейт, уятыз арын жейт.

Бар белгиси аш менен, жок белгиси жаш менен.

Бар болбой малың чачылбайт, жок болбой жолун ачылбайт.

Бар болсо – айымчылык, жок болсо – кайырчылык.

Бар болсо – көрө албайт, жок болсо – бере албайт.

Бар болсо – ташыба, жок болсо – шашпа.

Бар болсо бакмагы кыйын, жок болсо тапмагы кыйын.

Бар болсо мактанба, жок болсо уялба.

Бар деп мактанба, жок деп даттанба.

Бар жаман эмес, жок жаман.

Бар карындаш багууда болгончо, жок карындаш жолдо болсун.

Бар не дедирбейт, жок не жедирбейт.

Бар окшотот, жок какшытат.

« Бар » – таттуу сөз, « жок » – ачуу сөз.

Бараар жери жоктун, басаар тоосу жок.

Барбаган жерде жыргал көп, барсан аны таппайсын.

Барбаган жери жоктун баспаган жолу жок, кечпеген суусу жоктун ашпаган ашуусу жок.

Барга – бар, жокко – жок.

Барга – майрам, жокко – ойрон (сабыр).

Барга бар дүйнө, кедейге кем дүйнө.

Барга канат, жокко сабыр.

Барга мактанба, жокко кайтырба.

Барга тобо, жокко кайыл.

Барган жерин от болсун, балакети жок болсун.

Барда аябаган жокко тойбайт.

Барда бардай, жокто бечарадай.

Бардар киши байлыкка мас, акылга пас, кедей киши акылга мас, байлыкка кас.

Бардар менен дос болсон – каалаганыңды аларсын, жаман менен дос болсон – кара өзгөй доого каларсын.

Барды жок кылган да аял, жокту бар кылган да аял.

Барды көрө албайт, жокко бере албайт.

Барды сурабайт, жокту тилебайт.

Бардын баянасы, жоктун жоболону.

Бардын иши барман менен, жоктун иши арман менен.

Барктаса башка чыгат.

Баркыңды билбегенге сыр айтпа.

Баркыңды билгенди баала, кадырыңды билгенди каала.

Бармак басты, көз кысты.

Бармак башка, билек бир, аралык алыс, тилек бир.

Бармактай алтының болгончо, тырмактай ақылышын болсун.

Барса – базар, келсе – кербен.

Барчылық баш айлантат.

Барчылық жарапшып турат, жокчулук талашып турат.

Барымтага алган мал болбойт.

Барымтадан корккон мал бакпайт, чегирткеден корккон эгин экпейт.

Барына шүгүр, жогуна тобо.

Барына да кубанба, жогуна да кейибе.

Баскан жолду арбытат.

Баскан жолун тұз болсо, қылған ишин уз болот.

Баскандан әринсен жүгүрөрсүн.

Баскын келбесе, чуркаарсын.

Басмайылдын батканын әэси билбей, ат билет, әр жигиттин кадырын агайын билбей, жат билет.

Баспаган атка «чү» деген сөз дем берет.

Баспас ат, өтпөгөн бычак әрди тез карытат.

Бассаң бутуна этият бол, сүйлөсөң тилине сак бол.

Бастырган бараар, чапкан калаар.

Бастырганды билбegen жолду бузат, башкарғанды билбegen әлди бузат.

Басығын бузган ат аксайт, алкымын бузган әр аксайт.

Басығына жарапша барқ, насилине жарапша нарк.

Бата менен әр көгөрөт, жамғыр менен жер көгөрөт.

Батаар күндүн атаар таны бар.

Баталуу әр арыбас, батасыз әр жарыбас.

Батасын алсан әл-журттун көгөрөсүн-өсөсүн, башы жоктой иш қылсан, батпай әлден көчөсүн.

Батмандал кирген оору мыскалдап чыгат.

Батымы жок көп бактыдан куру қалат, баркы жокко баласы да сурданат.

Баш – ақыл үчүн, ақылман – әл үчүн.

Баш – ақылдын кабы, көз – жандын айнеги.  
Баш айрылса – бөрк ичинде, кол сынса – жен ичинде.  
Баш- ақыл үчүн, ақылман – эл үчүн.  
Баш аман (соо) болсо, бөрк табылат.  
Баш аманда мал таттуу, баш ооруса жан таттуу.

Баш болуу – оңой, баштап кетүү – кыйын.  
Баш иштебесе бутка күч келет (кәэде бутка убал).  
Баш канжыгада, кан көөкөрдө.  
Баш кесмек бар, тил кесмек жок.  
Баш көбөйсө – ырыс, кас көбөйсө – уруш.  
Баш мәэси менен, мал ээси менен.  
Баш соо болсо, бөрк табылат.  
Баш экөө болбой, мал экөө болбайт.  
Башка жерден көк асманды көргөнчө, өз жеринде кара булуттуу көр.  
Башка келгенди көз көрөр.  
Башка келсе (же чапса), байтал жорго болот, матта торко болот.  
Башка өскөндүн боору таш, ташка өскөндүн туягы каттуу.  
Башка түшкөндү көз көрөт.  
Башка түшсө, бала да көнөт.  
Башка әлге барып султан болгучча, өз элинде ултан бол.  
Башкага жасаганың да өзүнө пайды.  
Башкалар менен ой бөлүшкөндөн ақылың өзгөрбейт, кайра толот.  
Башканы кююп Манасты айт.  
Башканы танса да, токочту танбайт.  
Башканын кайгысына кубанба, бактысына кубан.  
Башта уткан байыбайт, кийин уткан жарыбайт.  
Баштаагы болбой мал болбайт, башчысы болбой эл болбайт.  
Баштагынын жашы болсон, әмкинин карысы болорсун.

Башталганга мактанбай, бүткөнгө мактан.  
Баштоочу болсо, коштоочу табылат.  
Баштуу тойдун ыры көп, башсыз тойдун чыры көп.  
Башты асыраган – эки кол.  
Башты башкара билген башкага үлгү.  
Баштын көркү – жүз, жүздүн көркү – көз, ооздун көркү – тил, тилдин көркү – сөз.  
Башчы дурус болбосо – журт бузулат, соода дурус болбосо – нарк бузулат.  
Башчы экөө болсо акыл – жалгыз.  
Башчыга калыстык, балаңа бакыт тилем.  
Башчылардын башаты таза болмоюн, элди ыйманга чакыра албайт.  
Башчысы болбой марыбайт, башаламан жарыбайт.  
Башы – бапан, аягы – сапан (же башы кеткен бапанды, аягы кеткен сапанды).  
Башы барга мал токтойт (же башын барда мал жокпу).  
Башы бөлөктүн ашы бөлөк.  
Башы жок бака, көзү жок көгөн.  
Башы карга болгондун мурду бок чокуйт.  
Башы катуунун аягы катуу.  
Башы мукул, аягы тукул, сайды саны жок, жетесиз кул.  
Башы оорубагандын кудай менен иши жок.  
Башы ооруган бакшыга барат, дөөлөтү ашкан жакшыга барат.  
Башы ооруп, балтыры сыздабагандын эчтеме менен иши жок.  
Башын баштайт, аягын таштайт.  
Башын жуубай биттен көрөт, этин катпай иттен көрөт.  
Башына күч келсе, байтал жорго болот.  
Башына мүшкүл иш түшпөй балчыкка туйгун сулабас.

Башына тартса – аягына, аягынан тартса – ба-  
шына жетпейт.

Башынан багы качкандан адам да качат.

Башың аманында малыңды түгөлдө.

Башың баш, багалчагың кара таш.

Башың ооруса бакшы изде, жаның ооруса жак-  
шы изде.

Башың өткөн жерден өзүң өтөсүн.

Башыңа бак консо, колуна тынарың коноор.

Башыңа иш түшпөй, малың арзан сатылбайт.

Башыңа иш түшсө, жакын (же жакшы) кейип  
өтөт, жаман күлүп өтөт.

Башыңа иш түшсө, төбөн менен кудук казаар-  
сын.

Башыңа күч келсе, башмалдак (башмандак) ата-  
сын.

Башыңа тоо түшсө – чымындай көр, чымын кон-  
со тоодой көр.

Башындан ак калпагың, ак әлечегин түшпөсүн.

Башыңды көтөрүп элден сураганча, башыңды  
ийип жерден сура.

Башыңы ким сыласа машаягың ошо, мандай-  
ында (жанында) ким отурса, сүйгөнүң да (сулуун)  
ошол.

Баягы, баягы – Байкожонун таягы.

Бегине жеткенче белинди сындырам.

Бедели жок жигиттен (же коркоктон), белес  
жорткон жел артык.

Бедери жок торкодон бек токуган бөз жакшы  
(кәэде бек токулган бөз өтөт).

Бездирген да тил, сүйдүргөн да тил.

Бейжай аял белгисиз ыйлайт.

Бейишти бөтөн жерден эмес, киндик каның там-  
ган жерден изде.

Бейиштин ашын көрмөк бар, ичмек жок.

Бейкайратка бейиш жок.

Бейкүнөө күлсөн бирөөгө, каласың өзүң күнөөгө.

Бейли тар адам кен идиштен аш иче албайт.  
Беймаал конок душмандан жаман.  
Бейтаалай эрдин башына бейжай аял жолугат,  
бешимде туруп кеп айтсан, беш күнгө чейин оолу-  
гат.

Бек зикир чалса, бек эместер бакшы болот.  
Бекем катсан օңой табасын.  
Бекер алгандын берекеси болбойт.  
Бекер жерден мышык аптапка чыкпайт.  
Бекер жүргөнчө бекер оку.  
Бекер ичкен – бей таалай, таап ичкен – чоң таа-  
лай.

Бекер келген түйүнчөк, ичке жиптей үзүлчөөк.  
Бекер кепин табылса, өлмөккө даяр.  
Бекер киши таз болбойт.  
Бекер турганча, бекер иште.  
Бекерден тенирим безер.  
Бекердин чолосу жок, қылайын десе иши жок.  
Бекеринен мал тапсан, берекеси жок болот.  
Бекерпоздук – қылмыштуулуктун өзөгү.  
Бекерчиге көчкөн әрмек.  
Бекерчиden беле кач, ушакчыдан көчө кач.  
Бекерчилик пейлиңди алат.  
Бектер кетет эл калат, бетеге кетет бел калат.  
Бел бекчайсе, көз чекчайет.  
Белден ашмак бар, элден ашмак жок.  
Белден күч кеткенде, колдон иш кетет.  
Белдүү иш бел байлоо менен бүтөт.  
Белек баалуу эмес, сый баалуу.

Бели оорубаган бекерчиликти жакшы көрөт,  
колу жоорубаган кошоматчылыкты жакшы көрөт.  
Бенде болмок бир жылда, ажы болмок кырк  
жылда.

Бенденин оозунан чыкса, бериштенин кулагына  
аян болот.  
Бер десен – үтүрөйөт, ал десен – жылмаят.  
Бербегенди берип уялт, келбегенди барып уялт.

Бербес жерде буюм бар, жакпас жерде отун бар.  
Бербес кыздын салыгы оор (же назы көп).  
Бербесен – алышпайсын, келбесен – алыстай-  
сын.

Бербеске әртең менен саамал, берерге бешимде  
кымыз.

Бербестин ашы бышпас, бышса да казандан  
түшпөс.

Бербестин шылтоосу көп.

Берген – алат, эккен – орот.

Берген баатыр әмес, алган баатыр.

Берген жоомарт әмес, алган жоомарт.

Берген кудайына жагат.

Берген март әмес, алган март.

Бергенге беш да көп, алганга алтымыш да аз.

Бергенге кудайым берет.

Берейин деген кулуна, белен кылат жолуна, бер-  
бейин деген кулуна, сатса чыкпайт пулуна.

Береке байда әмес – әлде, кетмендеп иштелген  
жерде.

Береке ургаачынын пейилинде.

Береке-байлык – әмгекте.

Берекени әмгегинен тиле.

Берекенин баары жерде калган әмеспи, жер  
дүйнөнүн туткасы әлде калган әмеспи.

Берекесин мaa берсин, көлөкөсүн саа берсин.

Берерге акчаң болбосо, молдо үйүнө да кирбейт.

Берерге бешимде-кымыз, бербеске шашкеде –  
саамал.

Берерге бешөө чыкпаса, аларга алтоо чыгат.

Берещенден бешиктеги бала да үмүт кылат

Бери болуп төрдө жок, ары болуп көрдө жок.

Бери карап күлүп, ары карап ыйлаган жаман.

Берилбеген белектен жүрөктөн чыккан сөз улуу.

Берип берен болгуча, бербей сараң бол.

Берип жаман көрүнгөнчө, бербей жаман көрүн.

Берсе – ал, урса – кач.

Берсе байды жакшы дейт, бербесе байды жаман дейт.

Берсе да бай жакшы, бербесе да бай жакшы, жесе да май жакшы, жебесе да май жакшы.

Берсен – алаарсын, эксен – ороорсун.

Берсен – ичпейт, бекитсен – койбойт.

Берүүчү киши келгенде казаны беш асылаар, бербөөчү киши келгенде казаны кеч асылаар.

Бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат.

Бетеге өзүн бий ойлойт, караган өзүн кан ойлойт.

Бетегелүү жер жакшы, пейли түзүк эл жакшы.

Бети жокко безетки чыгат.

Бетим жаман болсо да, ниетим жакшы.

Бетине бедер кеткен сон, кымкап да болсо бөзгө тен, кадырман болсо зайыбын, картайса да кызга тен.

Бетке (же көзгө) айткан сөздүн заары жок.

Бетке айтканды адам дегин, артынан айтканды наадан дегин.

Бетке айткандын жүзү жарык.

Бетке айткандын пейили жакшылык.

Бетке чабар терс кыял, бөөдө кырсык тарттыраар.

Беттешүүдө өзүн жоготкон адам жетелеме болот.

Бечел турса жер өрттөйт.

Бечелге жөтөл үйүр (же бечелден жөтөл кетпейт).

Бечелди бекер көрбө (ойлобо), мүмкүн арстандай мыкты чыгар.

Бечерага тумоонун кереги не.

Бечеранын бели түзөлбөйт.

Беш кол оозго батпайт.

Беш кол тен (бирдей) эмес.

Беш колду оозго салса береке кетет.

Беш тогоол болбой (өтпөй) бел чечпейт.

Беш эчкиси тууса да, бел кырчоодон сарала.

Бешик баласы беш түлөйт.

Бешиктеги баланын бек болорун ким билет, ка-  
рынdagы баланын кан болорун ким билет?

Бешимден кийин тийген күндүн жылуулугу бол-  
бай койбoйт.

Биз да киши болорбuz, атка кишен саларбыз.

Биз тиrүүлөй бир дөбөдөбүз, өлгөндө бир көр-  
дөбүз.

Биздин көчөдө да майрам болор.

Биздин текенин тилин байлаган нөшөрлөгөн  
жаан эмеспи.

Бий бол, бий боло албасан, бий түтө турган үй  
бол.

Бий болбогон бий болсо – ойлогону көп болот,  
бай болбогон бай болсо – сайдын баары бок болот.

Бий экөө болсо, доо төртөө болот.

Бийге баргыча белинди сыйдырат.

Бийдин максаты – бийлик кылуу, байдын мак-  
саты – байлык жыйноо.

Бийи бир, баатыры мин әлдин ырысы бар, бийи  
мин, баатыры бир әлдин башынан шор кетпейт.

Бийик дөбөгө (же тоого) чыксан, көзүн ачылат,  
жакшы менен сүйлөшсөн көнүлүн ачылат.

Бийик тоону жанынан көр, башына чыкпа, жак-  
шы кишини алыстан ук, жанына барба.

Бийик тоону көрөм десен чокусуна (кээде башы-  
на) чыкпагын.

Бийикке чыксан көзүн ачылат, билимдүүгө жо-  
луксан көнүлүн ачылат.

Бийиктен кулаган катуу тиет, бийликтен кула-  
ган кара киет.

Бийин жакшы болбосо, журтурн бузулаар.

Бийин кылан болсо, журтурн ылан болор.

Бийлик атасы – әл, энеси – жер.

Бийлик бар жерде зордук бар, зордук бар жерде  
кордук бар.

Бийлик бар жерде кулдук бар.

Бийлик талашы бирди кылат, же минди кылат.

Бийлик ыймандуу болмоюн мамлекет күчтүү болбайт.

Билбegen – уят эмес, билгиси келбegen – уят.

Билбegen (же билбegenдиктен) уу ичет (билбegen уу уртаар).

Билбegen жердин ой-чункуру көп.

Билбegen жоо – туюк зоо.

Билбegen киши жылкыда бөйрөк жок дейт.

Билбegen уу да ичет.

Билбegenге уруят, билгендерге уят.

Билбegenден туура түшүнбөгөн жаман.

Билбegenди бил, билимдүү – пир.

Билбegenди эшитсөн билги болосун.

Билбей калуу уят эмес, билбegenди сурабай коюу уят.

«Билбейм» деген бир сөз, «билим» деген мин сөз, «көрбөдүм» деген бир сөз, «көрдүм» деген көп сөз.

Билбейт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа.

Билген жолунду атана бербе.

Билген мин балээден кутулат, билбegen мин (бир) балээге тутулат.

Билген минди башкарат, билбegen минге кошулат.

Билген суу ичет, билбegen уу ичет.

Билген таап айтат, билбegen каап айтат.

Билгенге бата аяк, билбegenге ант аяк.

Билгенден биле әлегин көп, көргөндөн көрө әлегин көп.

Билгенди айтуудан тартынба.

Билгенибиздин чеги бар, билбенибиздин чеги жок.

Билгенинди айтуудан тартынба.

Билгенинди үйрөтүүдөн кайтпагын, билбесен билемин деп айтпагын.

Билги падыша өтсө, анын арты чуу.

Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү (же толук) минди жыгат.

Билек бир, бармак (же манжа) башка.  
Билек бирге болсо да, манжа (бармак) башка,  
тилек бирге болсо да, жүрөк башка.

Билек жирий албаганды билим жирийт.  
«Билем-билем» дей бербе, билгендерди көргөндө.  
Билемин десен тутулдуң, билбеймин десен ку-  
тулдуң.

Билиги жок чырак жагылбайт, ишмердиги жок  
жигит жарыбайт.

Билим – адамдын канаты.  
Билим – дениз, акыл – кайык.  
Билим – жанып турган чырак.  
Билим – жашоо чырагы, өнөр – әлдин куралы.  
Билим – карыбас, өнөр – арыбас.  
Билим – кенч, әмгек анын ачкычы.  
Билим – мейман, акыл – ээ.  
Билим – өнөр азыгы, өнөр – әрик казыгы.  
Билим – тозбогон тон, илим – түгөнбөгөн кен.  
Билим – түгөнбөс байлык.  
Билим – ырыс азыгы.  
Билим – эл азыгы, эр – эл казыгы.  
Билим – элге, суу – жерге.  
Билим акылга сугарат, өнөр көккө чыгарат.  
Билим алуу ийне менен кудук казгандай.  
Билим алууну бешиктен башта.  
Билим арзан, билүү кымбат.  
Билим бийикке сүйрөйт, акыл алысса жирийт.  
Билим болбой, илим болбойт.  
Билим – дениз, акыл – кайык.  
Билим кайда болсо, өнөр ошол жерде.  
Билим кени – китең, тарбия кени – мектеп.  
Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт.  
Билим менен әмгек ишти бүтүрөт, илим бекти  
муратына жеткирет.

Билим оошот, акыл (ырыс) жугушат.  
Билим – адамдын канаты.

Билимден өткөн досун жок, оорудан өткөн касын жок.

Билимди билгенден, бийлиktи көргөндөн сура.

Билимди сатып албайт, аны казып алат.

Билимди әлден изде, алтынды жерден изде.

Билимдин кени китеpte.

Билимдин күчтүүсү – адамдык.

Билимдүү баарына түшүнөт, билимсиз өз ишине күтүнөт.

Билимдүү башына карайт, билимсиз ашына карайт.

Билимдүү билимин берет, акылдуу акылын берет.

Билимдүү болмок оной, адам болмок кыйын.

Билимдүү болсон озорсун, билимсиз болсон осолсун.

Билимдүү зор, билими жок кор.

Билимдүү көп, билген аз, күйүмдүү көп күйгөн аз.

Билимдүү минди жыгат, билимсиз бирди жыгат.

Билимдүү мәэгэ салат, билимсиз мәэден алат.

Билимдүү өлсө қагазда каты калат, уста өлсө балтасы менен чоту калат.

Билимдүүгө бийик орун.

Билимдүүгө дүйнө жарык.

Билимдүүгө жанаш, билимсизден адаш.

Билимдүүгө жол ачык.

Билимдүүдө бедер бар, билимсизде нелер бар.

Билимдүүдөн акыл сура.

Билимдүүлүк адамды улуу кылат, адептүүлүк адамды сулуу кылат.

Билимдүүнүн аты калаар, өнөрлүү болсо өрнөгү калаар.

Билимдүүнүн белгиси билгенин келет бергиси, акылдуунун белгиси – акылын келет бергиси.

Билимдүүнүн билими жугаар, билимсиздин неси жугаар.

Билимдүүнүң сөзү өткүр, мергенчинин көзү өткүр.  
Билимдүүнүн түнү – күн, билимсиздин күнү – түн.  
Билими бар ар баләэден күтулут, билими жок  
мин баләэгө түтулат.

Билими жокко күн да түн.

Билими күчтүү минди жыгат, билеги күчтүү (жоон) бирди жыгат.

Билимин терең болсо дүйнөнү таанып-билиү оной.

Билиминди элге бере албасан бекерсин.

Билимсиз бирди көрсө, билимдүү минди көрөт.

Билимсиздин сөзү билектей, билимдүүнүн сөзү — жибектей.

Билинбей туруп адамга бир ооз сөз адамды да-  
рылдайт.

Билип түрүп билмексен, көруд түрүп көрмөксөн.

Бир агарған сақалың кайтадан чыгып каарбас.

Бир адам казган құлуктан мин адам сүү ичет.

Бир ай минбей, атынды мактаба.

Бир айткан сөзду кабыл алғанды падыша де.

Бир айтканын эки айткан, төп айтпай сөзүн чеки айтат.

Бир аkmak атасы өлгөндө көбөт, бир аkmak катын алғанда көбөт.

Бир ақмак сууга таш ыргытса, жүз ақылдуу ала айбайт

Бир амал менен эки алдай албайсын.

Бир амал менен олар алдан албанын,  
Бир ата алты баланы багат, алты бала бир ата-  
нын багадбайт.

Бир ата он баланы багаар, он бала бир атана талаар.

Бир ата отуз уулду багат, отуз уул бир атаны бага албайт.

Бир атка аки жүгөн катылбайт

Бир атка эми жүгөн катылмайт.  
Бир баатыр — согушта, акыл — ачuu келгенде,  
дес — зарылдукта (сыналат).

Бир башта миң умут

Бир буту = көрдө бир буту = жерде

Бир дарак бакча эмес, бир таш дубал эмес.  
Бир жакадан баш чыгар, бир женден кол чыгар.  
Бир жакшы бар журттун камын жээр, бир жаман бар айылдын малын жээр.  
Бир жакшы сөз мин көнүлдүн жараатын бүтүрөт.  
Бир жакшылык, бир жамандык унутулбайт.  
Бир жаман көп жакшыны жеңет.  
Бир жамандык бир жакшы – эгиз болуп келет,  
бир караңғы бир жарық – түндөн кийин күн келет.  
Бир женден кол, бир жакадан баш, бир ооздон сөз чыгарсан җоого алдыrbайсын.  
Бир жеп тоёр аш үчүн кетпесин бөөдө бар күчүн.  
Бир жердин ала каргасы бир жерге келип телик күш болот.  
Бир жигиттин атагы көп жигитке данк берет.  
Бир жолу калп айтсан, ишенимден ажырайсын,  
Бир жолу калпың билинсе, сөзгө алгылыксыз болорсун.  
Бир жүрөккө эки сүйүү сыйбайт.  
Бир жылга коёндүн териси чарыкка чыдаптыр.  
Бир ирет даам таткан жерине мин ирет салам бер.  
Бир ит көрүп үрөт, бир ит көрбөй үрөт.  
Бир казан сүттү иритиш үчүн бир тамчы айран жетиштүү.  
Бир казанда эки кочкордун башы кайнабайт.  
Бир кайгы бир кайгыны унуттурат.  
Бир карасаң – камчы сап, бир карасаң – ийнелик.  
Бир карын майды бир кумалак чиритет.  
Бир кезде биз да бөрү әлек, тайлак басып жээр әлек.  
Бир көргөн – билиш, эки көргөн – тааныш, уч көргөн – алыш.  
Бир киши казган күдүктан мин киши суу ичет.  
Бир кишигө бир киши аздык кылбайт, алдыrbайт.

Бир кишиге қырк бир өнөр аз.

Бир кишинин арыгы мин қишиге суу берет, бир кишинин азгыны мин қишиге уу берет.

Бир кишинин дөөлөтүнө мин қиши мас болот.

Бир кишинин чыгышы – мин кишинин ырысы.

Бир койлууга мин койлуунун иши түшөт.

Бир колундун ачуусун бир колун менен бас.

Бир коркоктун кесири минге тиет.

Бир көргөн – билиш, эки көргөн – тааныш.

Бир көргөндө тон сыйлуу, таанышканда бой сыйлуу.

Бир кулакта мин тыңчы, бир дыйканга мин сынчы.

Бир кумалак бир карын майды чиритет (кәэде булгайт).

Бир күн болсо да, күн көргөн жакшы.

Бир күн калпың билинсе, сөзгө алгысыз болорсун.

Бир күн кетмен чапкан нандын даамын билет.

Бир күн туз таткан жерине мин күнү салам бер.

Бир күндө эки түштү көрбөйсүн, бир жылда эки кышты көрбөйсүн.

Бир күндө эки шашке көрбөйсүн, бир жылда эки жаз көрбөйсүн.

Бир күндүк жолго чыксан, бир жумалык азык ал.

Бир күнкү таанышка, мин күнү салам бер.

Бир күнү уруш болгон үйдөн, қырк күнү береке кетет.

Бир мунарага жете албай жатып, бир мунарага бутун арткан.

Бир нерсеге шыктанбаган киши болбойт.

Бир ок менен эки көйнү атып.

Бир ооз сөз абийир каралайт, бир ооз сөз жүрөк жаралайт.

Бир ооздон чыккан сөз мин оозго жайылат.

Бир өзөктөн күйгөн өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман.

Бир сөз бар – кут, бир сөз бар – жут.  
Бир сөз бар оозго алгыс, бир сөз бар издесе тапкыс.

Бир сүйлө, эки ук.  
Бир тамчы суу кумурскага дарыя болуп көрүнөт.  
Бир тамчы таш жарат, бир сөз баш жарат.  
Бир таш тоо эмес, бир баш эл эмес.  
Бир тоодон бир тоого аргыган кийик ачтан өлүптүр.  
Бир тоокко да жем керек.  
Бир төөнүн эки өркөчү бар, бири кетсе экинчи-синин күчү жок.  
Бир тыйын (тенге) берип айттыра албайт, мин тыйын берип койдура албайт.  
Бир уйду мүйүзгө чапса, мин уйдун мүйүзү зыркырайт.  
Бир уурунун тынчы болбайт, бир карызы бардын уйкусу болбайт.  
Бир уядан – бир сасыткы.  
Бир үйдүн ашы бир үйгө сонун.  
Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт, бирөөнүн көрүнө бирөө кирбейт.  
Бир чайнасан май чайна – былчылдасын (кээде чылпылдасын) оозунда, бирди минсен жорго мин – кылтылдасын астында.  
Бир чөптүн гүлүнөн аары бал соруп алса, жылан уу соруп алат.  
Бир чыбык менен мин кой айдалат.  
Бир чымчымдан көнүл калат.  
Бир этегин жаза баскан, бир этегин үзө баскан.  
Бирге билиш болгуча, мингэ тааныш бол.  
Бирге болсо тебишет, ажырашса кишененишет.  
Бирге журмөк бар, бирге өлмөк жок.  
Бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төө ми-нет.  
Бирде манап, бирде кул – пикири жок бир эргул.

Бирди аяган миндин убалына калат.  
Бирди бакпасаң жокко зар болосун.  
Бирди билгенче, мин менен тааныш бол.  
Бирди жеп уятың чыкканча, минди жеп атың чыксын.

Бирди капа кылсан, минге чуу түшүрөт.  
Бирди тапсан қийип өт, бирди тапсан ичип өт.  
Бирдик бар жерде береке бар.  
Бирдик болбой тирдик болбойт.  
Бирдик болгон жерде – тирдик.  
Бирдик жок жерде тирдик жок.  
Бирдик иште чынчыл бол.  
Бирдик түбү – береке.  
Бирдики – минге, миндики – түмөнгө.  
Бирдиктүү болбой дөөлөттүү болбойт.  
Бирдиктүү эл – кебелбес аскадай.  
Бирдин катасы минди азапка салат.  
Бирдин кесепети – минге, миндики – түмөнгө.  
Бирөөнүн кызматына көз артканча, өз мәннетине ишенгениң дурус.

Бирөөнүн өлүмүн тилегиче, өзүндүн өмүрүндү тиile.

Бирөөнүн өнү суук, бирөөнүн сөзү суук.  
Бири тентек чыкса, бири жөнтөк болот.  
Бириккен эл – озор, бирикпеген – тозор.  
Бириктиrbейт жек көрүү, бел сындырат бексөрүү.

Биримдиги бар элдин бийиктеп туусу көкөлөйт, биримдиги жок элдин коломтодон оту өчөт.

Биримдик болбогон жерде башаламандык бар.  
Биримдик болгон жерде тирилик.  
Бирин эки кылыш, битин сирке кылыш.  
Биринчи байлык – ден соолук, экинчи байлык – ак жоолук, үчүнчү байлык – жүз соолук.  
Биринчиси соода, экинчиси коога.  
Бирөө башы (же ашы) менен кыйын, бирөө иши (же башы) менен кыйын.

Бирөө билбекенди бирөө билер, бирөө ыйлай турганга бирөө күлеөр.

Бирөө бузуп айтат, бирөө түзүк (түзөп) айтат.

Бирөө буйругуна, тұлқу куйругуна, жигит жүрөгүнө, жарды билегине ишненет.

Бирөө десем мин әкен, жалғыз десем сан әкен.

Бирөө жете албай жүрсө, бирөө кете албай жүрөт, бирөө өлүп жатса, бирөө күлүп жатат.

Бирөө ичерге суу таппаса, бирөө кечерге кечүү таппайт.

Бирөө қайкыны сүйөт, бирөө дөңкүнү (же тайкыны) сүйөт.

Бирөө көп билет, бирөө аз билет, бирок баарын билген әч ким жок.

Бирөө утулмайынча, бирөө кутулбайт.

Бирөө эрте, бирөө кеч барабыз кербен жолуна.

Бирөөгө бак, бирөөгө баш берет.

Бирөөгө жамандық кылсан өз башына тиерин унутпа.

Бирөөгө кор бала, бирөөгө зар бала.

Бирөөгө күләм деп, өзүн күлкүгө калба.

Бирөөгө күлсөн өзүн ыйлайсын.

Бирөөгө нан кайғы, бирөөгө жан кайғы.

Бирөөгө ор казсан өзүн түшесүн

Бирөөгө ор казсан тайыз каз, өзүн секирип чыгарга.

Бирөөгө таш ыргытсан, ал сага ок атат.

Бирөөгө убада бергенин, мойнуна милдет илгенин.

Бирөөдөн беш тыйын алсан, көнүлүнө көнүл көшулат.

Бирөөнү туурасан адашасын.

Бирөөнү әки кылган әпчил.

Бирөөнүкүнө көз артсан, өзүндүкүнөн кол жууийсун.

Бирөөнүн ажалы оттон, бирөөнүн ажалы топтон, уудан, суудан.

Бирөөнүн айдал жүргөн малы бар, бирөөнүн ат көтөргүс даны бар.

Бирөөнүн акылы бирөөгө акыл болбайт.

Бирөөнүн арканы менен үнкүргө түшпө.

Бирөөнүн ат көтөргүс данкы бар, минге бергис баркы бар.

Бирөөнүн аты терчил, бирөөнүн кийими кирчил.

Бирөөнүн ашына мойнуңду созбо.

Бирөөнүн бетине түкүрсөн, өз көзүнө кыпын түшөт.

Бирөөнүн жакшы-жаманы кирип чыкканча билинет, өз жаманы өмүр өткөнчө билинбейт.

Бирөөнүн жарчысын кооп, өз жарчынды жарып ал.

Бирөөнүн ийгилигине көз артпа.

Бирөөнүн ичи – дениз, бирөөнүн ичи – донуз.

Бирөөнүн кенешин ук, бирок өз күчүнө ишен.

Бирөөнүн колу менен от кармаба.

Бирөөнүн көзү жакшы, бирөөнүн сөзү жакшы.

Бирөөнүн көзүнөн, бирөөнүн сөзүнөн.

Бирөөнүн кызматына көз артканча, өз мәенетине ишенгениң дурус.

Бирөөнүн өзү (өнү) суук, бирөөнүн сөзү суук.

Бирөөнүн өзү баатыр, бирөөнүн сөзү баатыр.

Бирөөнүн өзү сыйлуу, бирөөнүн сөзү сыйлуу.

Бирөөнүн өлүмүн тилегенче, өзүндүн өмүрүндү тилеме.

Бирөөнүн тоогун алсан (же жесен), каз байла.

Бирөөнүн убалына калгыча, экөөнүн сообуна кал.

Бирөөнүн үйүн чечмек бар, тикмек жок.

Бирөөнүн элинде (жеринде) султан болгуча, өз элинде ултан бол.

Битке өчөшүп көйнөгүндү отко салба.

Биттейде бириктик, бармактайда баш коштук.

Биттин жүрбөгөн жери жок.

Биттин ичегисине кан куйган әпчил.

Биттин өчүн сиркеден алба (кәэде биттин ачуусун сиркеден алат).

Биттүү конок батат, иттүү конок батпайт.

Боекчуну боекчу десе, атасынын сакалын боептур.

Боз койdon жоош (же момун), ак койdon анкоо (же маңоо).

Боздукта (жаштыкта) пендे өлбөсүн, боз топурак көрбөсүн.

Бозо – болгондуку, токоч – тойгондуку.

Бозочунун үйү кыйкырык менен өкүрүк, өтүкчүнүн үйү апырык менен сапырык, наспайчынын үйү какырык менен түкүрүк.

Бой жетпеген жерге ой жетет.

Бой көтөргөн суук көрүнөт, орой сүйлөгөн жек көрүнөт.

Болбогонго болушпа, болсун сага садага.

Болгон сайын болгусу келет, толгон сайын толгусу келет.

Болгонунда болуп өт, боз жоргодой желип өт.

Боло турган азамат болоттон қылыч байланат.

Болооруна келгенде боз жоргонду такала, болбосуна келгенде болгон эрди жакала (жака-белинде жүр).

Болоорунда болуп кет, боз жоргодой жылып өт.

Болор бала бешикте булкунат, болор кулун желеде жулкунат.

Болор бала он бешинде баш болот, болбос жаман отузунда жаш болот.

Болор бала он экисинде баш, болбос бала кыркында жаш.

Болор жигит төп сүйлөйт.

Болор иш болду, боёсу канды.

Болор кулун желеде жулкунат, болор бала бешикте булкунат.

Болор-болбос өлүптур, ат чаптырып коюптур.

Болоруна келгенде боз жоргону такала.

Болот (кылыш) кында жатпайт.  
Болот ийилбейт, чорт сынат.  
Болот отто чыналат, адам иште сыналат.  
Болот сынат, бирок ийилбейт.  
Болсон болоттой бол.  
Болуш койсон турнадан кыйкуу кетпейт ба-  
шындан.

Боор ооруса боорго тебет.  
Боору бүтүн, башы эсен адам болбойт (жок).  
Боору ооруган бозорот, табалаган тамылжыйт.  
Боорукер жардамга келет, боору таш өлгөнгө  
келет.

Боорун жашырган бөлүнөт, оорусун жашырган  
өлөт.

Бороонго боорун тосконду болоор-болбос жел  
алат.

Бороондо ышкырган жел текке кетет.  
Бороонду тоотпой боорун тоскон муздак желден  
коркот.

Ботону баксаң төө болот, кулунду баксаң бээ  
болот.

Бош кап тикесинен турбайт.  
Бош чөлек катуу калдырайт.  
Бою бир карыш сакалы мин карыш.  
Бою келтенин ою келте.  
Боюнун узунун кантейин, ақылынын кыскасын  
кантейин.

Боюна карап кийим танда, өзүнө карап дос танда.  
Боюна карап тон быч.  
Боюна мактанба, оюна мактан.  
Боюндай бой табылса да, оюндай ой табылбайт.  
Бөдөнөнүн үйү жок, кайда барса \*бытпылдык\*.  
Бөдөнө жеп тарууну, чымчык калат балаага.  
Бөдөнө мышыкка сүтүн берсе, ысылыкка өзүн  
жептир.  
Бөдөнөдөн шыйрак, жумуртқадан кыр чыгарып.  
Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун.

Бөдөнөнүн жатагын көр да, этине таарынба.  
Бөздүн көркү менен мата өтөт.  
Бөзчү белбоого жарыбайт, темирчи такага жа-  
рыбайт.  
Бөзчү бөзгө жалчыбайт.  
Бөйрөктөн шыйрак чыгарат, бөдөнөдөн куйрук  
чыгарат.  
Бөкөндү минсе ат болбайт, тууган менен үч бө-  
лүнсө жат болбайт.  
Бөксөчүндө – бөрү, түзүндө – түлкү.  
Бөлөк әлге султан болгуча, өз әлине ултан бол.  
Бөлөм, бөлөм үчүн өлөм.  
Бөлтүрүктү ит деп бакпагын, иттей болбайт кыя-  
лы, душманга өздөй караба, тийбей койбайт зыяны!  
Бөлүнгөндү бөрү жейт (жарылганды жоо алат).  
Бөөдө аракет бел сындырат.  
Бөөдө каргыш бөрүгө жетпейт.  
Бөөдө каргыш өзүнө тиет.  
Бөөдө чагым баш жарат.  
Бөрк ал десе баш кескен жасакердин жосуну.  
Бөрк алдынан, жең ичинен.  
Бөрк алмак бар, баш алмак жок,  
Бөрк астында бөрү жок дебе, эæk астында жоо  
жок дебе.  
Бөрк кийгендин талабы бир, жол жүргөндүн ти-  
леги бир.  
Бөрү – койго тойбайт, кулак – сөзгө тойбайт,  
көнүл – ойго тойбайт.  
Бөрү азыгы менен эр азыгы жолдон.  
Бөрү арыгын билгизбей итке жүнүн үрпөйтөт.  
Бөрү атаар уулду бөркүнөн тааны, журт баш-  
таар уулду сөзүнөн тааны.  
Бөрү ачыкпай жортуулга чыкпайт, тойгон бөрү  
ууга чыкпайт.  
Бөрү баласы ит болбайт, бөтөн бала өз болбайт.  
Бөрү баласына баш тоголотот.

Бөрү жарды, күзгүн тойду.  
Бөрү жебесе да күнөөлүү.  
Бөрү жок десе бөрк алдында, ууру жок десе жар алдында.

Бөрү каргышы койго жетпейт.  
Бөрү карыса да бир койлук алы бар.  
Бөрү карыса итке күлкү болот.  
Бөрү карыса чычканчыл болот.  
Бөрү карысын жектейт.  
Бөрү койго тойбойт, адам ойго тойбойт.  
Бөрү кулакташ, ууру танапташ.  
Бөрү сууну шалпылдатып, кой кечкен суу әкен дептир.

Бөрү түндө күч, жоо камсыз кезде чабат.  
Бөрү этектен, жоо жакадан алганда (жакалатап келатканда).

Бөрүгө кой кайтартпа.  
Бөрүдөн бөлтүрүк гана туулат.  
Бөрүнү аясан, өзүндү жарат.  
Бөрүнүкү төн ортоқ, күзгүндүку куркулдайдын башында.

Бөрүнүн жолу мин, мергенчинин жолу бир.  
Бөрүнүн кулагы (эки көзү) ууда, баланын кулагы чууда.  
Бөрүнүн күчү – тишинде, кишинин күчү – ишинде.

Бөрүнүн эки көзү ууда.  
Бөрүчү бүркүт өлүүчү.  
Бөтөлкө менен достошконун, өмүрүн менен коштошконун.

Бөтөн әлге султан болгуча, өз әлине ултан бол.  
Бу да болсо пайда, мунун түбү кайда.  
Бу дүйнөдө не карып? Замандашы болбосо карыя болор тез карып. Кадырын жеңе билбесе, бойго жеткен кыз карып.

Бу дүйнөдөн үмүтүн үзгөн акыретинин камын көрөт.

Бу дүйнөнү тазарткан да бала, жашарткан да бала.

Бу тоодон бу тоого арзыбаган кийик ачка өлүптур.  
Бузук адамга түзүк адам кас көрүнөт.

Бузук бар жерде кусур бар.

Бузуку киши онолбайт, калыстык наам жоголбайт.

Бузуку менен мундашпа, типтуу менен тирешпе.  
Бузукунун үйү күйсүн.

Бузулар үйдөн ырк кетет: атасынан адилдик кетет, баласынан намыс кетет, катыны айынчы, келини ууру болот.

Бузулган элге бучуктан молдо (же улук).

Бузулмак оной, түзөлмөк кымбат.

Буйругу жок аш카 тиш тийбейт.

Бука жокто торпок бий.

Бука мүйүздүү уйдуң сүтү болбайт, уй мүйүздүү буканын күчү болбайт.

Бука өлбөгүдөй, инек соолбогондой болсун.

Буканын мурду карыбайт, эрдин көөнү карыбайт.

Бул түбү жок жыртык дүйнөнүн түбүнө ким жеткен.

Булак өзүн көлмүн дейт.

Булакты жыйсан көл болот, майданы жыйсан эл болот.

Буламыктан тиш сынат, кыламыктан бут сынат.

Булбул – күштүн акыны, чыйырчык – күштүн чечени, көгүчкөн – күштүн акылы.

Булбул багына конот, падыша такка конот.

Булбул гүлзарын сүйөт, адам мекенин сүйөт.

Булбул түндө сайрап, күн чыкканда эс алат.

Булбул үнүн сагынат, жигит элин сагынат.

Булбулдуң доошун әшитпей, буралып талаа ачылбайт.

Булбулдуң мукам үнү бар, тайлактын таза жүнү бар, боло турган азамат, болоттон кылыш байланып, жоогоо тийсе сүрү бар.

Булбулдун үнүн укпай, жайкы талаа ачылбайт.

Булбулдун ырын карга кайдан түшүнсүн.

Булду берсен, сүткө бер.

Булут минип муз бүркүп, сен да өтөөрсүн дүйнөдөн, илкүй-силкий жөө жүрүп, мен да өтөөрмүн дүйнөдөн.

Булут шамалга карши жылбайт.

Булуттан чыккан күн ачуу, жамандан чыккан сөз ачуу.

Булуттун кадыры жок ай жанында, кедейдин кадыры жок бай жанында.

Булуттун көркү жел менен, буудайдын көркү тер менен.

Бура сүйлөгөн күлөргө жакшы, булкунган ат минерге жакшы.

Бураң белдин кайғыга батканы – бозойдун кабарсыз жатканы.

Бураң иштин – арты ылан.

Бурган сөз – урган сөз.

Бут серпкенге ал келбайт, ажал жетип күн бүтсө.

Бутагың сынса сынсын, бирок тамырың соолубасын.

Буту менен басып, мурду менен тынгандын баары эле адам атала бербайт.

Бутунан кулаган турат, оозунан кулаган турбайт.

Буудай сепсөн күздө сеп, күздө сепсөн жүздү сеп.

Буудайдын баар жери – тегирмен, кыздын баар жери – күйөө.

Буудайык торго түшсө да, бурулуп тапка кирбайт.

Буурул атта богоо болсо, аны кесер өгөө да болот.

Буурусун чийген чийин жок, суур казган ийин жок.

Бучук мурдун жашыrbайт, сыпайы сырын жашыrbайт.

Бучуктун өпкөнү жаман, жамандын көпкөнү жаман.

Бучуктун тилегени мурун, сокурдун тилегени көз.

Буюмду адам жаратат, адамды қудай жаратат.

Буюмдун кириң самын жууйт, көнүлдүн кириң ақыл жууйт.

Буюргаган ашقا мурун канайт.

Буюргаган аштан үмүт этпе.

Буюргаган ашына, жөө конок келсин кашына.

Буюрса – Букардан аш келет.

Бүгүн бар да эртең жок, атаңдын көрү дүйнө бок.

Бүгүн бүтүрүүчү ишти эртенкиге калтырба, өз колундан келүүчү ишти бирөөгө тапшырба.

Бүгүн конок – эртең жомок.

Бүгүн көргөн – эртең жок, бүгүнкү ач – эртең ток, тоюнганда топук күт, толгоп салар дүйнө шок.

Бүгүн чачылсан, эртенден үмүт үзбө.

Бүгүнкү ачууну эртенкиге кой.

Бүгүнкү күн – кечәэки күндүн шакирти.

Бүгүнкү мәннетин – эртенки дөөлөтүн.

Бүгүнкү сөз – эртенкиниң көпүрөсү.

Бүгүнкүнү көргөн да бар, көрбөгөн да бар.

Бүгүнкүнү эртеси бар.

Бүкүлүү жебей этке тойбойт, коно жатпай кепке тойбойт.

Бүлдүргө болор жип, бүлкүлдөп үрөр ит жок.

Бүлк-бүлк жорткон муздак жел чекенин терин кургратат, асылкеч мунәз жакшы жар көнүлдүн чөрин жубатат.

Бүлөөгө бергис өгөө бар, әкөөгө бергис бирөө бар.

Бүлөөнү бузган онбойт, эгерим эки болбойт.

Бүлүнгөндөн бүлдүргү алба.

Бүлүнгөндүн да сүйүнгөнү бар.

Бүркүт алжыса кулаалы менен дос болот.

Бүркүт карыса чычканчыл болот, каракчы карыса алдамчы болот.

Бүркүтчүнүн үйүнөн эт кетпейт, жылкычынын үйүнөн ат кетпейт.

Бүткөн акыл болбосо, сүрткөн акыл болбойт.

Бүткөн ишке сынчы көп, бышкан ашкан жечүү (кәэде анчы) көп.

Бүтпөгөн иш сыртта болсо кар басат, үйдө болсо чан басат.

Былтыркыдан калган иш жок.

Бычак жарасы айыгат, тил жарасы айыкпайт.

Бычак канча өткүр болсо да, өз сабын жонбойт.

Бычакка бүлөө керек, сөзгө жүйөө керек.

Бычакты курч кылган бүлөө, сөздү курч кылган жүйөө.

Бычактын көркү – курчунда, суусардын көркү – сыртында.

Бышаарына күйүп, чыгараарына күйбөйсүнбү?

Бышкан жемиш сабагында турбайт, бышыксынган убадага турбайт.

Бышпастан мурда бышырдын, күйбөстөн мурда күйгүздүн.

Бышык боломун деп жек-жаатындан кол үзбө (агайындан ажыраба).

Бышыксынган адамдар бересеге чалынат.

Бышылуу аштын ээси даяр.

Бәэ баласын чапчыса да мерт кылбайт.

Бәэ десен төөгө кетет (же төө дайт).

Бәэ чалпоо болсо, минген ээси майып болот.

« Бәэ » десен « төө » дайт.

Бәэлүү киши кымыз ичээр.

Бәэлүү үйдө кымыз бар, кыздзуу үйдө комуз бар.

## B

Вазир жакшы – хан жакшы, аял жакшы – эр жакшы.

## Г

Гезит – элдин дили, тили жана үнү.

Гүл – аарыныкы, бал – адамдыкы.

Гүл ачпаган гүл мундуу, үн катпаган жан мундуу.

Гүл болбосо багында, булбул кайдан сайрасын.

Гүл өссө – жердин көркү, кыз өссө – үйдүн көркү.

Гүл сынындай көркөм жок, чын сүйлөөгө өлчөм жок.

Гүлсүз – булбулдуң үнү жок, элсиз ырчынын күнү жок.

Гүлсүз бакка булбул келбейт, иштебесен эч ким бербейт.

## Д

Даам таткан жериңе какырба, суу ичкен кудугуна түкүрбө.

Даанаалык менен кыскалык – сөздүн көркү.

Дабаагер дабаа кылбайт, дабаа кылса куру кылбайт.

Дабаан ашып таш баспай, эр кишиге мал кайда, кош өгүзүн шайлабай, моюнтурук камдабай дыйкандарга мал кайда?

Дабаасыз дарт болбос, ырайымсыз кары болбос.

Дайрадагы чаян туйласа, арыктагы чабак канает?

Дайрадан чыгып, көлчүккө чөгүптүр.

Дайранын көркү кемеде, баланын көркү энеде.

Дайыма изденүү, демине күч берүү.

Дайыны (далили) жок сөз – чала күйгөн чычала.

Далдал күчөсө пулунду алат, оору күчөсө жанынды алат.

Далилдуу сөз – угузат, кур насаат – качырат.

Далили жок сөз – чала күйгөн чычала.

Дан – аш, алтын – таш.

Данектүү болсун сөз, дарактай өнүп өс.

Даны жоктун наны жок, наны жоктун жаны жок.

Даның болсо ороондо, малың сыйбайт корооно.

Данкка көппөгөн – даанышмандық, атакка көппөгөн – акылмандық.

Даражан көтөрүлгөн сайын кичи пейил бол.

Дарак – тамыры менен, адам – тууганы менен.

Дарак бир жерден өсөт, бир жерден көгөрөт.

Дарак жемишинен таанылат, адам акылынан (же сөзүнөн) таанылат.

Дарак кыйган әл болбайт, көчөт тиккен кем болбайт.

Дарак нымды сүйөт, әл чынды сүйөт.

Дарак тамыры менен көгөрөт.

Дарак түбүнөн чирийт, балык башынан сасыйт.

Даракка мөмө байлаган сайын ийилет.

Даракты жер көгөртөт, эрди (адамды) әл көтөртөт.

Дарактын жемиши көп болсо, шагы ошончо ийилет.

Дарт дабаасы – дары.

Дарт кетсе, дарыгер эстен чыгат.

Дарт көп, ден соолук бирөө.

Дарт эренди мүнкүртөт (ушкүртөт).

Дартка дабаа болгон – илдөтке шыбаа болот.

Дартты жөн койсо жайылат, дарыласаң айыгат.

Дарты бар, дарманы жок.

Дарты жок дары издебайт.

Дарты жок эшек, жаны жок кезек.

Дартың болсо болсун, карызың болбосун.

Дары – чөптөн, акыл – көптөн.

Дары болсо, иттин куу тезеги дарыянын башына чыгат.

Дарыядагы балыктын баасы жок.

Дарыянын жанына күдүк казбайт.

Дарыянын суусун жаан ташкындатат.

Дат күчөсө дан алдырбайт, дарт күчөсө дем алдырбайт.

Дат темирди жейт, дарт өмүрдү жейт.

Даяр ашқа саламчы көп, жетим кызга жуучу көп.

Деген экен, деген экен – бир коёнду бир коён жеген экен.

Ден соолук – бириңчи байлык.

Дендин сагы жакшы, пейилдин ағы жакшы.

Дене тарбия – ден соолукка табылбас дары.

Дени сак – бакыт, таалай кошумча.

Дени сак улуттун келечеги жаркын.

Дени сак эне – дени сак бала.

Дени сактын көөнү шат.

Дени соонун – жаны соо.

Дени соонун байлыгы түмөн.

Дени тазанын деми таза.

Денсоолугунду оорубай туруп ойло.

Денсоолук карыга кубат, жашка байлык.

Дәөлөт – тоголок, мәэнет – жалпак.

Дил бир болсо, тил да бир болот.

Дили бирдин муну бир.

Дили узундан тұнұлбө, тили узундан тұнұл.

Дилинде касиети бардын оозунда осуяты бар.

Динден чыксаң да, әлден чыкпа.

Динчил түшүнө ишенет, әмгекчил күчүнө ишешет.

Доо коюлса, айыпка жыгылат.

Доогер суз болсо, казы митайым болот.

Доолашаарың казы болсо, датынды кудайга (аллагалага) айт.

Доону төлөбөгөн төлөйт, ооруну кенебеген өлөт.

Доочу келсе, мал кетет.

Доочу суз болот, казы митайым болот.

Дос – сенин күзгүн.

Дос – әгиз, душман – сегиз.

Дос (тууган) күйгүзүп (же күйдүрүп) айтат, душман сүйгүзүп (же күлдүрүп) айтат.

Дос алдында жооп берүүдөн, душман алдында елгөн жакшы.

Дос балаада билинер, баатыр талаада билинер.

Дос башка карайт, душман аякка карайт.

Дос гүл болсо, душман күл болот.

Дос деген ыйык нерсе, эгер аны баалай билсе.

Дос доско күнүмдүк, куда-сөөгүң түбөлүк.

Дос досту кыйынчылыкта таштабайт.

Дос жеритип сүйлөйт, душман эритип сүйлөйт.

Дос жүрөгү бир болот, бирге өнөт, жыргал менен жыласты бирге бөлөт.

Дос кадырын билбеген айрылат, от жалынын билбеген каарылат.

Дос көтөрөт көнүлдү, мал көтөрөт өлүмдү.

Дос менен дос болсоң – мактан, кас менен дос болсоң – сактан.

Дос сыйлайт, душман кыйнайт.

Дос таарынса, бергенин алат.

Дос табылбайт, акча табылат.

Дос табышат, душман кагышат.

Дос тапмак арзан, аны күтмөк кыйын.

Дос элдешет, душман эрекишет.

Дос, досту үлпөттө сынайт.

Доско күлкү, душманга таба.

Доссуз адам – канатсыз күш.

Достордун кызганычы – душмандын урушунан да жаман.

Досторуңа таттуу бол, душманыңа катуу бол.

Достук бар жерде – тынчтык бар.

Достук тар кыяды синалат.

Достуктун наркы доорунда.

Достун достуғу башына иш түшкөндө билинет.

Достун жаны бир, туугандын малы бир.

Достун жаны башка, жаны бир.

Достун көнүлү бир тыйындан калат.  
Достун орду – төр, кастьын орду – көр.  
Досу жок жан жетимден да жаман.  
Досу жок киши канаты жок күштай.  
Досу көп менен сыйлаш, досу аз (жок) менен сырдаш.

Досу көптү жоо албайт, акылы көптү доо албайт.

Досум, дос элек – коон үзгөндө, көзүндү сүзүп калыпсың – бозо сүзгөндө.

Досуна карай құлқұсү, тоосуна карай тұлқұсү.  
Досунаң ажыраган – өзүнө өзү душман.

Досун амандыкты тилейт, душманың жамандыкты тилейт.

Досундан сырынды жашырба, душманынды башындан ашырба.

Досун жаман болсо көралбайт, жок болсон бералбайт.

Досун күзгүдөй, сындырсан әптең албайсын.

Досун мин болсо да – аз, душман бирө болсо да – көп.

Досуңа жардам керек болсо, әртенкиге калтырба.

Досуңа сыр (же сырынды) айтпа, досундун да досу бар.

Досундан (төркүнүндөн) төө сура, уялғандан бәз берет.

Досундан сырынды жашырба, душманындан башынды ашырба.

Досунду барчылыкта да, жокчулукта да сына.

Досунду токтотпо – жолунан калат, касынды токтотпо – сырынды алат.

Досундуң ашын касындей же (же ич).

Досундуң бергенин (же берген малынын) тишин ачпа.

Досундуң жүзү аздык кылат, душманындын бири көптүк кылат.

Досундун касынан сактан, касындын досунан сактан.

Досундун мандайы жарык болсо, ишиндин он келгени ошол.

Досундун сөккөнүнөн коркпой, касындын өпкөнүнөн корк.

Досундун сүйгөн буюмун сураба.

Досундун тепкени – душманындын өпкөнүнөн артык.

Досундун тоогун алсан, канжыгасына казбайла.

Досундун эсеби туура чыкса, кудундайт.

Дөөлөр келсе, шаалар качыптыр.

Дөөлөс төрүн бербейт, өлсө көрүн бербейт.

Дөөлөт басса эт басат, мәенет басса бит басат.

Дөөлөт күш консо чымын башына, зымырык күш келээр күндө кашына.

Дөөлөт күтсө кәэ бир пенде эсирет, анын арты болот кайгы касирет.

Дөөлөт тоголок болот, мәенет жалпак болот.

Дөөлөттөн артык мәенет бар.

Дөөлөттүү адам ток болот, жашында жигит шок болот.

Дөөлөтү башта турганда, ким күркүрөп жүргөн.

Дөөлөтү болуп турган сон, дөгүрсүйт акмак күркүрөп.

Дөөлөтүн ата-энен, таалайын – уул-кызын.

Дөөлөтүнө да ишенбе, мәенетине да ишенбе, хан болгон жанын бир күнү түшөр кишенге.

Дөөлөтүнө ишенбе, мәенетине ишен.

Дубайы салам дубайдан, жардам болсун кудайдан.

Дудук айткысы келет, төкөр баскысы келет.

Дудук сөзгө жарабайт, ууру сакчылыкка жарабайт.

Дудуктун душманы көп.

Душман алыстабайт – жанында.  
Душман буйруса барба, дос буйруса калба.  
Душман жумуртқадан кыр табат.  
Душман иши душман. Жоо аяган жарагуу, катыны каралуу.  
Душман күлдүрүп айтат, тууган күйдүрүп айтат.  
Душман менен жеген балдан көрө, досун менен жеген заар артык.  
Душман не (же эмне) дебейт, түшкө не (же эмне) кирбейт.  
Душман сырттан жылмаят, ичинен кубанат.  
Душманга (же жатка) таба, доско (өзгө) күлкү болбо.  
Душманга алдансан, жанындан айрыласын.  
Душманга боор оорусан, боорго тебет.  
Душманга жанынды берсөн да, сырынды бербе.  
Душманга каттуу бол, доско таттуу бол.  
Душманга кекти кетиргенче, денден башты кетирген артык.  
Душманга күлкү болуп, досту капа кылба.  
Душманга намыс кетиргенче, баш кетир.  
Душманга өздөй караба, тийбей койбойт зыяны.  
Душманга өлүм тилегенче өзүңө өмүр тилем.  
Душманга таба, доско күлкү болбо.  
Душмандан бир сактан, жаман достон мин сактан.  
Душманды таш менен урба, аш менен ур.  
Душманды тууган дебе, тууганды душман дебе.  
Душмандын биринчи кадамы – жылмалап айткан саламы.  
Душмандын өлүмүн тилегиче, өзүндүн өмүрүндү тилем.  
Душмандын сөзү жылуу, боору таш.  
Душмандын сырты жылма, ичи кара.  
Душмандын чырагына май тамызба.  
Душманы жок адам болбойт.  
Душманын аяган кийин өкүнөт.

Дүшманың суу берсе, досундай көр.

Дүшманыңа жанынды берсен да, сырынды бербе.

Дүшманыңды мактаган досундан сак бол.

Дүйнөгө түркүк (устун) болгон адам жок.

Дүйнөдө баарынан сөз салмактуу, сөз күчтүү.

Дүйнөдө бал таттуу эмес, жан таттуу.

Дүйнөдө жаралгандын баары асыл, асылдардын  
эн асылы аялзаты.

Дүйнөдө наң улук.

Дүйнөдө санаа күлүк.

Дүйнөнү қармап турган – эне.

Дүйнөнү көргөн – күн, кыдырган – шамал.

Дүйнөнү күч башкарбайт, акыл башкарат, би-  
рок акыл күчкө таянат.

Дүйнөнүн күзгүсү – билим, турмуштун күзгүсү –  
эмгек.

Дүйнөнүн шамы – билим, жашоонун шамы –  
эмгек.

Дүлөй оозду карайт, сокур тыңшайт.

Дүлөй укканын койбойт, сокур көргөнүн кой-  
бойт.

Дүлөйдүн тилин дудук билет.

Дүнүйө – чалкар көл, заман – жорткон жел.

Дүнүйө адамды таппайт, дүнүйөнү адам табат.

Дүнүйө бир тыйындан қурагат.

Дүнүйө бирде шамчырак, дүнүйө бирде зар кы-  
лат.

Дүнүйө карыганда мандайга келет.

Дүнүйө колдун кири жууса кеткен, өнөр куюл-  
ган кыт чапса кетпеген.

Дүнүйө күнүмдүк, билим түбөлүк.

Дүнүйө менен бейишти алыштыр.

Дүнүйө үчүн өзүндү отко салба, бирөөнүкүн күч  
менен тартып алба.

Дүнүйөгө мас болбогон, мансапка кол көтөрбөйт.

Дүнүйөкор – дүнүйөнүн кулу.

Дүнүйөкор байлыкка мас, акылга кас.

Дүнүйө-мүлктүн көптүгү байлык әмес, көңүлдүн төптүгү байлык.

Дүрбөлөндүү башчынын чолок этек, баканооз досу болот.

Дыйкан – март, жер – жоомарт.

Дыйкан болсон – башында бол, чарба болсон – кашында бол.

Дыйкан жерге тойбойт, мал чөпкө тойбойт.

Дыйкан жерин мактайт, балыкчы көлүн мактайт.

Дыйкан өгүздөй күчүн берсе, жер инектей сүтүн берет.

Дыйканга жер казына.

Дыйканга жери байлык, балыкчыга көлү байлык.

Дыйкандын сүйүсү жашыл жерде, учкучтун сүйүсү көгүлтүр асманда.

Дыйкандын түбү – кенч, соодагердин түбү – борч (насыя).

Дыйкандын эмгегин (кәэде энчисин) жер кайтарат.

Дыйкандын эмгегин жер жебейт.

Дыйкандын энчиси сепкен әгининде.

Дымыксан капаланба, дүйнөнүн катаалына.

Дәэринде жокко – кеп бекер.

## Ж

Жаа сынаарында катуу, суук чыгаарында катуу.

Жаагым сынса да, шагым сынбасын.

Жаак жанылаар, туяк мүдүрүлөөр.

Жаан баарыга saat, өлгөн өзүнө saat.

Жаан каарына алса – тамаары тамчы, катын каарына алса – табаары камчы.

«Жабагы жалдуу экен» деп сатып алба, жаманды малдуу экен деп жакын кылба.

Жабагы өсүп ат болот, чаппаса кылыш дат болот.

Жабуу астында жал калат, жал калбаса жан калат.

Жабуу, жабуу дебенер, жайсыздан айгыр салбанар.

Жабыгып журсө жигитти жакырсын деп кордо бо, ташыркаган бууданды баса албайт деп болжобо.

Жабылган аяк жабылган бойдон калсын.

Жабыр тарткан элине мал аяган жигитпи, жакшы көргөн досунан жан аяган жигитпи?!

Жабыр тарткандарды жардам берген түшүнөт.

Жабырлык келсе башына аялындан жакын жок.

Жабышсан оролосун, жанылсан жоголосун.

Жагымсыз конок жатаар маалда келет.

Жадаткан меймандын жагымы жок.

Жаз – жарыш, күз – күрөш.

Жаз жамгыры ылай болбайт, ууру күчөп (же ууруулуктан) бай болбайт.

Жаз кар эритет, жар жан сергитет.

Жаз келсе гүл күлөт, кут келсе – адам күлөт.

Жаз әмгек маалы.

Жазалоо оңой, тарбиялоо кыйын.

Жазбай аткан мерген бар, алышык ишти көргөн бар.

Жазганбаган кыздан түнүл, жаздай болгон кыштан түнүл.

Жазгы жамгырга ишенбе, кышкы күнгө ишенбе.

Жазгы муздун жабактайынан кач, күзгү муздун күзгүдөйүнөн кач.

Жазгы мээнет – күзгү ыракат.

Жазгы суук жандан өтөт.

Жазгы этте жазык жок,

Жазда жамынчагын таштаба, кышта кыйноо көрөсүн.

Жазда жанынды кыйнабай, кышта казанын кайнабайт.

Жазда кылган мээнетти, кышта көрөт дөөлөттү.

Жазда малды айдап бак, кышта малды байкап бак.

Жазда сайга конбо, кышта кырга конбо.

Жаздан әмес кыштан корк, жазганбаган кыздан корк.

Жаздыкта өлгөн – жаманат, жоодон өлгөн – салтанат.

Жаздын аракети, күздүн берекети.

Жаздын бир күнү – жылга тете.

Жаздын бир күнү жыл азыгын берет.

Жаздын жаздайы жакшы, жаштын жаштайы жакшы.

Жаздын жыты бар, жакшынын куту бар.

Жаздын тонун кыш кийсе, тонуп калат азамат.

Жаздын уйкусу (түйшүгү) – кышка кам.

Жазуучу – мезгилдин көрөр көзү, угар кулагы, мезгилдин акылманы.

Жазуучулук – кол жеткис өнер.

Жазуучунун эң биринчи куралы – тил.

Жазылбаса сыя жукпайт, жабыркаса кулак укпайт.

Жазында ырдап жүрбөсөн, кышында жыргап жүрөсүн.

Жай жакшы болсо, эл әгиндуү болот,

Жай кийгенин кыш кийген жарды кайдан онолсун.

Жайбаракат – жазга жакпайт, жабыла (жарыша) иштөө – жалкоого жакпайт.

Жайдак тилден чаң чыкпайт.

Жайдын күнү жаш баладай.

Жайдын этин – басып же, уйдун этин – качып же.

Жайкы жамғырга, кышкы күнгө ишенбе.

Жайлоону жоо алса, кыштоону өрт алат.

Жайлоонун көркү мал менен, өзөндүн көркү сайменен.

Жайлую күнү конок келбейт, жарактуу күнү жоо келбейт.

Жайын билбей жер тандаган кызык, алын билбей эр тандаган кызык.

Жайын билген темирди үзөт.

Жайында баспаган, кышында чуркайт.

Жайында бышкан алмурут, күздү көрбейт.

Жайында жаткан, кышында тоңот.

Жайың болсо мал табылат, ашың болсо казан табылат.

Жайынды айтам деп барынды айтып алба.

Жайыт болсо мал табылат, аш болсо казан табылат.

Жайыттуу болсо – төл өсөт, ынтымактуу болсо – эл өсөт.

Жакасы жок тон болбойт, жабуусу жок үй болбойт.

Жакшы – арына кул, жаман – малына кул.

Жакшы – жаман тизгиндеш, ач-ток өнөктөш.

Жакшы – жаман тизгиндеш.

Жакшы – жумуш башында, жалкоо – үй кашинда.

Жакшы – журтуунун камын жейт, жаман – журтуунун малын жейт.

Жакшы – сөздү таап сүйлөйт, жаман – каап сүйлөйт.

Жакшы – сылык, жаман – орой, таз – кыйык.

Жакшы – элди алга сүйрөйт, жаман – өлүмгө сүйрөйт.

Жакшы – эли менен, жер – кени менен.

Жакшы адам – жангага кубат.

Жакшы адам – элдин эркеси, жакшы жар – элдин кенчи.

Жакшы адам ачык сүйлөйт, сөз тамырын калып сүйлөйт, жаман адам сасык сүйлөйт, өзгөлөрдү басып сүйлөйт, адептүү сылык сүйлөйт, амалкөй былык сүйлөйт.

Жакшы адам жайлоодогу гүлдөй, тиип турган күндөй.

Жакшы адам жалган айтпайт.

Жакшы адам жан эритип абайлап сүйлөйт, жаман адам жан кейитип табалап сүйлөйт.

Жакшы адам жаратылышты коргойт, жаман адам кордойт.

Жакшы адам жер эсебинен, жаман адам эл эсебинен жансактайды.

Жакшы адам иш үстүндө, жаман адам сөз үстүндө.

Жакшы адам ката кетирсе өзүн өзү жемелейт.

Жакшы адам он бешинде жашмын дебейт, жүзгө чыкса карыдым дебейт.

Жакшы адам ооруса, коноктон келгендей.

Жакшы адам рахмат айтат, жаман сөздү акмак айтат.

Жакшы адам сөздү таап айтат, жаман адам каап айтат.

Жакшы адам тийген ай, жаман адам кара булуттай.

Жакшы адам улууну ак дилинен урматтайт, кичүүнү орду менен ызааттайт.

Жакшы адам улууну ак дилинен урматтайт, кичүүнү орду менен ызааттайт.

Жакшы адам үлгү, жаман адам күлкү.

Жакшы адам шаар курат, жаман адам шаар бузат.

Жакшы адам эл камы учүн күйүнөт.

Жакшы адамга бир сөз, жаман адамга мин сөз.

Жакшы адамга сөз иләэшет, жаман адамга чөп иләэшет.

Жакшы адамга чаң жукпайт.

Жакшы адамда жаштык жок, тобокелдин көөнү ток.

Жакшы адамдан бак калат, жамандан ойдо так калат.

Жакшы адамдын ачуусу бар, кеги жок.

Жакшы адамдын досу көп, жакшы аттын ээси көп.

Жакшы адисти жарнама тандайт.

Жакшы азamat белгиси ары мырза, ары кул.

Жакшы ай менен күндөй, жакшылыгы ар ким-  
ге бирдей, жаман карангы түндөй.

Жакшы ай менен күндөй, жакшылыгы ар ким-  
ге бирдей.

Жакшы айттырбай билет, суратпай берет.

Жакшы аким элин ондойт, жаман аким элин  
кордойт.

Жакшы ала болсо, алалыгын жашырбайт.

Жакшы алака ааламды баш ийдирет.

Жакшы алдында жазыларсың, жаман алдында  
чачыларсың.

Жакшы ат жанга шерик, жаман ат (кәэде ит)  
малга шерик.

Жакшы ат жигиттин канаты,

Жакшы ат камчы салдырбайт, жакшы адам  
кеөн калтырбайт.

Жакшы ат мал-жанга аралжы.

Жакшы ата алысты жакын кылат.

Жакшы атак жатак, жаман атак алыска качат.

Жакшы атанын кашыктап жыйнаганын жаман  
уул чөмүттөп качат.

Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы.

Жакшы атка жаман ат жалы менен тенелет,  
жакшы адамга жамандар малы менен тенелет.

Жакшы аттын жалын сактагыча, жакшы жи-  
гиттин арын сакта.

Жакшы аттын тишин ачпа, жакшы эрдин жа-  
шын сураба.

Жакшы атын аябайт, баатыр жоону санабайт.

Жакшы атындан айрылганча, жаман козундан  
айрыл.

Жакшы атынды тойго мин, жаман атынды буй-  
га мин, түнөп калган уйга мин.

Жакшы ашын жейт, жаман башын жейт.

Жакшы аял – дөөлөт, жаман аял – мээнет.

Жакшы аял ажаатынды ачып турат, жаман аял  
төркүнүнө качып турат.

Жакшы аял акмакты адам, жаманды жакшы,  
бактысызды бактылуу кылат.

Жакшы аял алгандын тою үйүндө.

Жакшы аял жакын кошот, талыкпай окуп ақыл  
кошот.

Жакшы аял жаман эрди түзөтөөр.

Жакшы аял жаман эрди эр кылат, жаман аял  
жакшы эрди жер кылат.

Жакшы аял үй ээси, жаман аял жол ээси.

Жакшы аял үйдүн жайсаны, жаман аял үйдүн  
шайтаны.

Жакшы байкап сүйлөөр, жаман чайкап (жай-  
кап) сүйлөөр.

Жакшы баксаң эгинди, эгин берер тегинди.

Жакшы бала – тилалчаак, жаман бала – уял-  
чаак.

Жакшы бала элпек, жаман бала тентек.

Жакшы бала эр болот, жаман бала жер болот.

Жакшы бардыгына жолдош, жаман байлыгына  
жолдош.

Жакшы болом десен жакыныңа жан тартпа,  
бактылуу болом десен башкаларга көз артпа.

Жакшы болсо алганың, жаркылдаган күшкү  
окшойт, атыр жыттуу гүлгө окшойт, жаман болсо  
алганың, алдындан өткөн сыйга окшош.

Жакшы болсо катының – табыла берет ақылың,  
куусан да кетпейт жакынын.

Жакшы болсоң жатык бол, улук болсоң кичик  
бол.

Жакшы болсоң жатык бол, чындык сенден адаш-  
пайт, карапайым калыс бол – сени төмөн санаш-  
пайт.

Жакшы болсон жердей бол, баарын чыдап көтөргөн, таза болсон суудай бол – баарынын кирин кетирген.

Жакшы болсон өздүн да, өзгөнүн да үзүрүн көрөсүн, жаман болсон әкөөнөн тен кол үзөсүн.

Жакшы болсон – жатык бол, ар ким жолдош башына, жакшы болуп, тар болсон, кимдер келет кашына.

Жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста.

Жакшы болуучу азамат жатып алып бий болот, жаман болуучу азамат качып жүрүп ий болот.

Жакшы болуучу баланды соодагер кылба.

Жакшы врач – өмүр шериги.

Жакшы деген бир ат бар кууса жеткис, жаман деген бир ат бар жууса кеткис.

Жакшы дос биртуугандан кем эмес.

Жакшы дос жан жыргатаар азық, жаман дос башка тиер казық.

Жакшы дос пайдасын тийгизбесе да, зыянын тийгизбейт.

Жакшы жакынына жан тартпайт, бактылуу башкага көз артпайт.

Жакшы жалган айтпайт, жалгандан пайда таппайт.

Жакшы жанына жолдош, жаман малына жолдош.

Жакшы жанылса өзүнөн көрөт, жаман жанылса башкадан көрөт.

Жакшы жар – жайнаган дөөлөт, жаман жар – жабышкан мээнет.

Жакшы жар марытат, жаман жар карытат.

Жакшы жарсыз өткөн күн курусун.

Жакшы жашынан эл башкарат, жаман карыган сайын жашарат.

Жакшы желик болот, жүк көтөргөн күлүк болот.

Жакшы жетекчи элин түзэйт.

Жакшы жигит көктөгү (асмандағы) жылдыз.

Жакшы жигит сыртта – мырза, үйдө – кул.

Жакшы жигит эл камы үчүн жүгүрөт, жаман жигит өз камы үчүн жүгүрөт.

Жакшы жигит әлин өргө сүйрөйт, жаман жигит әлин көргө сүйрөйт.

Жакшы жолго салат, жаман орго салат.

Жакшы жубайдын жаны башка болгону менен дити бирге.

Жакшы журтунун камын жейт, жаман журтунун малын жейт.

Жакшы жүргөн жерине тынч салар, жаман жүргөн жерине өрт салар.

Жакшы жүрмөк бар, жакшы өлмөк жок.

Жакшы жүрүүгө умтулсан, кадамың узарат.

Жакшы зайып жаман әрди бий кылат, жаман әрекек жакшыны алса күн кылат.

Жакшы зайып таранчыны таеке, бөдөнөнү бөлө кылат.

Жакшы зайып үйдүн куту.

Жакшы зайып-жарым ырыс, жаман катын – күнүгө уруш.

Жакшы ит жалпы айылды кайтарат.

Жакшы ит өлүгүн көрсөтпейт.

Жакшы ишке келет, жаман ашқа келет.

Жакшы иштин әрте-кечи жок.

Жакшы кайык кемедей, жакшы жене әнедей.

Жакшы карасаң сүттөн да кара табасын.

Жакшы катын – жарым ырыс.

Жакшы катын – капкалуу шаар, жаман катын – ичи толгон заар.

Жакшы катын – катын, жаман катын – отун.

Жакшы катын – үйдүн көркү, жакшы чапан – тойдун көркү.

Жакшы катын – ырыс, жаман катын – уруш.

Жакшы катын жаман әрди зор кылат, жаман катын жакшы әрди кор кылат.

Жакшы катын жарынын жакшылыгын асыраар, жамандыгын жашыраар.

Жакшы келин – келин, жаман келин – өлүм.

Жакшы келсе – дөөлөт, жаман келсе – мәннет.

Жакшы келсе – кут, жаман келсе – жут.

Жакшы келсе – таң аткандай, жаман келсе – күн баткандай.

Жакшы кенеш – жарым ырыс, жаман санат – бу да дурус.

Жакшы кенеш – жарым ырыс.

Жакшы кеп – жандын азыгы, жаман кеп – жандын казыгы.

Жакшы китең жанга дос.

Жакшы киши калааны курат, жаман киши калааны бузат.

Жакшы киши карыса да, акылынан танбас.

Жакшы киши мал бакса, торугун семиртет, жалкоо киши мал бакса сөөгүн итке кемиртет.

Жакшы киши менен жанашкан жакшы.

Жакшы киши үлгү, жаман киши үлкү.

Жакшы колбашчы элин ойлойт, жаман адам карышкырдай жойлойт.

Жакшы конок ток болот, жаман конок шок болот.

Жакшы коншу – жан азыгы, жаман коншу – баш казыгы.

Жакшы кошунаң – бөксөрбөгөн казынан.

Жакшы көргөн досунан мал (кәэде ат) аяган жигитпи.

Жакшы көргөн досуна ат байлатып сына.

Жакшы көргөн досундуң, атын алба, тайын ал.

Жакшы көрөт деп бара бербе, берет деп ала бербе.

Жакшы көрсөң жарынды бергин ү келет жанынды.

Жакшы курбудан ажыраганың – жарым өмүрдөң ажыраганын.

Жакшы күшкә жаман күш бабы менен төңелет,  
жакшы кызга жаман кыз багы менен төңелет.

Жакшы күндө достор сүйнөт, жаман күндө душман күлөт.

Жакшы күндө душман дос, жаман күндө тууган дос.

Жакшы кыз – жакадагы кундуз, жакшы жигит – көктөгү жылдыз.

Жакшы кыз кылығы менен, жакшы ийне учугу менен.

Жакшы кыз әрден чыкпайт, әрден чыкса да әлден чыкпайт.

Жакшы кызга жаман кыз багы менен төңелет.

Жакшы кыздын башына бермет менен шуруойнойт, жаман кыздын башында сирке менен битойнойт.

Жакшы кылсан өзүнө, жаман кылсан өзүнө, өйдө карап түкүрсөн, кайта түшөр көзүнө.

Жакшы максат – бүтүн кылат, жаман максат – күкүм кылат,

Жакшы мактанып эсебин табаар, жаман мактанып катынын сабаар.

Жакшы мал (ат) жанга аралжы, жакшы дос (жолдош) малга аралжы.

Жакшы мал өлсө жанга себеп.

Жакшы малдын тишин ачпа, жакшы адамдын жашын сураба.

Жакшы менен бир жүрсөн барасын сууга, жаман менен бир жүрсөн каласын чууга.

Жакшы менен дос болоорсун, жакынын талашса, жашка жем болоорсун.

Жакшы менен дос болсон – ырысқысын төң бөлөт, жаман менен дос болсон – өзүнөн сени кем көрөт.

Жакшы менен жанашсан (жүрсөн), жетесин муратка, жаман менен жанашсан, каласын уятка.

**Жакшы** менен жолдош болсоң оозуна аш тиер, жаман менен жолдош болсоң оозуна таш тиер.

**Жакшы** менен жүргөн жарыйт, жаман менен жүргөн убайым тартып карыйт.

**Жакшы** менен жүрсөң – күндө базар, жаман менен жүрсөң – күндө азар.

**Жакшы** мингे керек.

**Жакшы** нерсе аз болот, жаман журөк таш болот.

**Жакшы** нерсени эрмектеген жакшы.

**Жакшы** ниет – жарым иш.

**Жакшы** он бешинде жашмын дебейт, жүзгө чыкса карыдым дебейт.

**Жакшы** оозго – аш, жаман оозго – таш.

**Жакшы** өлсө бир өлөт, жаман өлсө мин өлөт.

**Жакшы** өмүрдөн кетсе да, көнүлдөн кетпейт.

**Жакшы** өмүрдүн алды өрт, арты күн.

**Жакшы** өскөн бала эшикте калган ата-энесин төргө чыгарар, жаман өскөн бала төрдөгү ата-энесин сыртка чыгарар.

**Жакшы** падыша душманын доско айлантат, жаман падыша досун душманга айлантат.

**Жакшы** санаа (тилек, сөз, үмүт, ниет) – жарым ырыс (дөөлөт).

**Жакшы** санаалаштын белгиси – барын алышып, жогуна таарынышпоо.

**Жакшы** сөз – жарым дөөлөт.

**Жакшы** сөз – суу, жаман сөз – уу.

**Жакшы** сөз – сылык сөз, жаман сөз – сенек сөз.

**Жакшы** сөз жан семиртет, жаман сөз жан кеийтет.

**Жакшы** сөз жандын эшиги.

**Жакшы** сөз менен жылан ийинден чыгыптыр.

**Жакшы** сөз таш эритет, жаман сөз баш чиритет.

**Жакшы** сөз уккуң келсе, жаман айтпа.

**Жакшы** сөздү айбан да билет (кәэде түшүнөт).

Жакшы сөзү менен күлдүрөт, назы менен күйдүрөт, мәэрими менен сүйдүрөт.

Жакшы сөзү менен сооротот, жаман токмогу менен ыйлатат,

Жакшы сүйлөгөн дурус, жакшылап укканга әмне жетсин.

Жакшы сүйлөсө – оозунан гүл төгүлөт, жаман сүйлөсө – оозунан жин төгүлөт.

Жакшы сыйлайт дили менен, жаман кыйнайт тили менен.

Жакшы таап айтат, жаман каап айтат.

Жакшы таз башын жашыrbайт, жакшы аял ашын жашыrbайт.

Жакшы тамак жайдары кылат.

Жакшы тамак калғыча, жаман курсак жарылсын.

Жакшы тарбиядан жашоо женил.

Жакшы тартип орнотсон әлин сыйлайт, ансыз әлин бир учка сыйбайт.

Жакшы тилек – жарым ырыс.

Жакшы тондун жакасы бар, жени жок, жакшы адамдын ачуусу бар, кеги жок.

Жакшы төөнүн мурду жырылбайт.

Жакшы уктагың келсе, жатаарда тоё ичпе, болбосту ойлонуп капага түшпө.

Жакшы ургаачы колго түшсө күн болбайт.

Жакшы ургаачынын колунда куту, мойнунда ырысы толо.

Жакшы уул – асмандағы жылдыз, жакшы қызы жакадагы кундуз.

Жакшы уул – атадан, жаман уул – батадан.

Жакшы уул – әл камында, жаман уул – өз камында.

Жакшы уул – әлине баш, жаман уул – әлине кас.

Жакшы уул үй тургузат, жаман уул үй бузат.

Жакшы уул эл ишине жарайт, жаман уул колунду карайт.

Жакшы уул элине баш болот, жаман уул элине кас болот.

Жакшы уулдун башына ырыс менен кенч ойнайт, жаман уулдун башына келтек менен камчы ойнайт.

Жакшы уулдун белгиси азыраак сүйлөп, көп тындайт, жаман адам белгиси көбүрөөк сүйлөп, аз тындайт.

Жакшы ұмұт – жарым ырыс.

Жакшы чыкса келинин – уулунду кайра төрөйсүн, жаман чыкса келинин – өз уулуна өгейсүн.

Жакшы ыр жан жыргатат.

Жакшы әл камын ойлойт, жаман өз камын ойлойт.

Жакшы әлге бат сиңет.

Жакшы әли менен, жер кени менен (даңқтанат).

Жакшы әлпек болот, жамандын колунда келтек болот.

Жакшы әр – әли менен, жакшы жер – кени менен.

Жакшы әр (же жигит) әлин өргө сүйрөйт, жаман әр (же жигит) әлин көргө сүйрөйт.

Жакшы әр әли менен, жакшы жер кени менен.

Жакшы әрге жайсыз аял туш келет.

Жакшы әрге жаман әр малы (кәэде жары) менен теңелет.

Жакшы әрдин жашын сураба, жакшы аттын тишин ачпа.

Жакшы әркек кыз кыяллын сезип турат, жаманы кендиринди кесип турат.

Жакшыга – жанаш, жамандан – адаш (кәэде кач).

Жакшыга айтсан билет, жаманга айтсан құлөт.

Жакшыга акыл айтсан, таап алғандай сүйүнөт, жаманга акыл айтсан, алдап алчудай қүйүнөт.

Жакшыга берсең ашынды, жакшы сыйлаар ба-  
шынды.

Жакшыга бир ата, жаманга да бир ата.

Жакшыга бир сөз, жаманга мин сөз.

Жакшыга дөөлөт келсе, аны жамы журт менен  
бөлүшөт.

Жакшыга жакын болсон колун асманга жетер,  
залим менен жакын болсон, башын жерге кирер.

Жакшыга жакындаба өзү сени сүйбөгөн сон,  
жаманга жакындаба пайдасы тийбеген сон.

Жакшыга жалынып кутул, жаманга жарынып  
кутул.

Жакшыга жалынсаң жан калат, жаманга жа-  
лынсан бир кашык кан калат.

Жакшыга жаман айтсан, бейпай болот.

Жакшыга жаман байлыгы менен теңелет.

Жакшыга жанашсан – максатына жетесин, жа-  
манга жанашсан – адашып кетесин.

Жакшыга жуучу барат, жаманга куучу барат.

Жакшыга жүрүм жок, жаманга өлүм жок.

Жакшыга кызмат кылсан – кылышынды дээр, жа-  
манга кызмат кылсан – жалынды дээр.

Жакшыга тамак, жаманга таяк.

Жакшыга эл ишенет, жаманга жер ишенет.

Жакшыда жалуу жок, жаманда каруу жок.

Жакшыда жамандын сөз акысы бар, байда жар-  
дынын көз акысы бар. Жакшыда жатым жок, жа-  
манда батым жок.

Жакшыда кек жок, жаманда эп жок.

Жакшыдан жаман туулса эм табылбайт, жаман-  
дан жакшы туулса тен табылбайт.

Жакшыдан – бөөн, жамандан жаан (туулат).

Жакшыдан ат калат, жамандан дат калат.

Жакшыдан башчы койсон әлди түзөтөөр, жаман-  
дан башчы койсон әлди жүдөтөөр.

Жакшыдан жаман туулат бир аяк ашқа ал-  
гысыз.

Жакшыдан жаман туулат, адам айтса чыдагыс, жамандан жакшы туулат адам айтса ынангыс.

Жакшыдан жаман туулса – чыгаша, жамандан жакшы туулса – киреше.

Жакшыдан наам калат, жамандан дарт калат.

Жакшыдан пайда тийбейби – эки таалай төп болсо, жамандан пайда тийбейби – өз курсагы ток болсо.

Жакшыдан сөз калат, соодагерден бөз калат, усталардан дат калат, молдолордон кат калат.

Жакшыдан чыккан кеп жанга сеп.

Жакшылар – жан дүйнөнү тазарткандар, жанына жете албай кеп адам зар.

Жакшылар улууну ак дилинен урматтайт, кичүнү орду менен ызаттайт.

Жакшылардын сөздөрү май сепкендей, жамандардын сөздөрү тай тепкендей.

Жакшылыгында – жар, жамандыгында – кор.

Жакшылык – жамандыкты бирдей ойлон.

Жакшылык – жерде калбайт, жамандык – эстен чыкпайт.

Жакшылык ай менен күндөй, бардык элге бирдей, жаралганың чын болсо, пайда кыл карап жүрбөй.

Жакшылык бапырап көп келбей, бириндеп жалгыз келет.

Жакшылык бачым таралат, ийгилик иштен жарагалат.

Жакшылык болсо билип ал, жаш куракта билим ал.

Жакшылык жаандан башталат.

Жакшылык жакшылык менен бүтпөйт.

Жакшылык жан эритет, жамандык жан кейитет.

Жакшылык жасагандын жүрөгү жүктөн кутулат.

Жакшылык жолдо калбайт, асыл таш жерде калбайт.

Жакшылык көрсө дүнгүрөп калат, жамандык көрсө үлдүрөп калат.

Жакшылык кылсан бирөөгө бир жамандык ойлонот, жамандык кылсан бирөөгө тагдырым деп тим болот.

Жакшылык кылсан-ырыска батасын, калпын кармалса кайда качасың?

Жакшылык менен жамандык өнектөш, жарна ма иштин ийгилигине көмөктөш.

Жакшылык өмүр шамы, чөккөн көнүлдү чалкытат, өчкөн отту тамызат.

Жакшылык чырак жандыраар, жамандык түн түшүрөөр.

Жакшылыкка жакшылык – ар адамдын башында, жамандыкка жакшылык – эр адамдын башында.

Жакшылыкка жакшылык – ар кишинин ишидир, жакшылыкка жамандык – көр кишинин ишидир, жамандыкка жакшылык – эр кишинин ишидир, жамандыкка жамандык – кем кишинин ишидир.

Жакшылыкка сагынып зарыгуу көп, жетем деп жанылуу көп.

Жакшылыкта көппөгөн, жамандыкта чөкпөгөн улуулуктун белгиси.

Жакшылыктан кечик, жамандыктан кечикпе.

Жакшылыкты досуна кыл, досундан артса өзүнө кыл.

Жакшылыкты унуткан жамандыкка жолугат.

Жакшылыктын жарыгы өчпөйт.

Жакшылыктын жолу узун, жанашкандын (ыймандуунун) колу узун.

Жакшылыктын кечи жок.

Жакшыны жакшы өлтүрбөйт, жакшыны жаман өлтүрөт.

Жакшыны жараштыр, жаманды адаштыр.

Жакшыны жатым дебе, жаманды өзүм (же досум) дебе.

Жакшыны жолдошунан тааны.

Жакшыны көрсөн жакшы болосун, бакшыны көрсөн бакшы болосун.

Жакшыны коштой бил, жаманды баштай (таштай) бил.

Жакшыны көргөн, жаманды бөлгөн – бул ақылмандык.

Жакшыны көрмөк жанга ырыс.

Жакшыны көрүп пикир кыл, жаманды көрүп шүкүр кыл.

Жакшыны кыдыр жылоолойт.

Жакшыны мактасан жарашат, жаманды мактасан адашат.

Жакшыны мактасан жоону чабат, жаманды мактасан каман чалат.

Жакшыны мәенет чырмаса, жакыны менен кас болот, баланы мәенет чырмаса сарыкарт түшүп таз болот.

Жакшыны отко салса ойноп турат, көлгө салса күлүп турат.

Жакшыны сөз өлтүрөт, жаманды таяк өлтүрөт.

Жакшыны сөз ээрчийт, жаманды чөп ээрчийт.

Жакшыны сыйласан өсинен кетпейт, жаманды сыйласан эшигинден кетпейт.

Жакшыны уккуң келсе, жаманды айтпа.

Жакшының сатып ич, жамандың басып ич.

Жакшының – шарапаты, жамандың – кесепети.

Жакшының ақылы ташка тамга баскандай, жамандың ақылы түз жерге казан аскандай.

Жакшының алакасы жетик, колу ачык, аттаннып чыкса жолу ачык.

Жакшының асты тар, арты кең болот.

Жакшының аты жақшы.

Жакшының аты өчпөйт.

Жакшының баркын жаман билбейт.

Жакшының бир аты залим, бир аты зулум.

Жакшының бир сөзү – бир төөлүк.

Жакшынын жакшы билер сымбатын, жамандар кайдан билсин адамдын арзан менен кымбатын.

Жакшынын жакшылыгы тиет ар жерде, жамандын жамандыгы тиет тар жерде.

Жакшынын жакшылыгын айт, атагы ашсын, жамандын жамандыгын айт, куту касын.

Жакшынын жакыны жар болот.

Жакшынын жарыгы жалпыга тиет.

Жакшынын жаты болбойт, жамандын уяты болбойт.

Жакшынын жүзү жарык, жамандын жүзү чарык.

Жакшынын жүргөн жери тынч, жамандыкы – ёрт.

Жакшынын иши да, сөзү да элге пайда, жаманда андай сапат кайда?

Жакшынын иши жугат, жамандын бити жугат.

Жакшынын кеби жайдары, капанды жазат кайдагы.

Жакшынын колуна мал түшсө жалпы эл менен көрөр, жамандын колуна мал түшсө түбөлүк кетпестей көрөр.

Жакшынын көзү көр, кулагы кер.

Жакшынын көкүрөгү элге калкан.

Жакшынын көөнүн калтырганча, жамандан муш же.

Жакшынын курбусу көп тени жок, ачуусу бар кеги жок.

Жакшынын кылыгы артык, жамандын былыгы артык.

Жакшынын өзү да жакшы, сөзү да жакшы, жамандын өзү да жаман, оозунан чыккан сөзү да жаман.

Жакшынын өзү өлсө да, иши калат.

Жакшынын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт.

Жакшынын өзүн көр, сөзүн ук.

Жакшынын сөзү жан әргитет, жамандын сөзү жан кейитет.

Жакшынын сөзү каймак, жамандын сөзү ток-мок.

Жакшынын сөзү кепил, жамандын өзү кепил.

Жакшынын сөзү таш әритет, жамандын сөзү баш чиритет.

Жакшынын сөзү ташка тамга баскандай.

Жакшынын сөзүн капка сал.

Жакшынын сөзүнө өсөсүн, жамандын сөзүнө өчөсүн.

Жакшынын сыры ичинде, жамандын сыры сөзүндө (кәэде сыртында).

Жакшынын тебетейи кебинен жанбайт (кәэде сыйнан кетпейт).

Жакшынын тоюна бар, жамандын өлүмүнө бар.

Жакшынын шарапаты жалпыга жарық чачат.

Жакшынын шарапаты тиет, жамандын кесепе-ти тиет.

Жакшысы менен эл эстүү.

Жакын талашса – жатка жем.

Жакынга көз жеткирет, алыска тил жеткирет.

Жакындағы тебишет, ыраактагы кишенешет.

Жакындан кыз алсан – кулагың тынбайт, ыраак-тан кыз алсан – уулун тынбайт.

Жакынды жарагаба, алысты каралаба.

Жакыны көп жазғанбайт.

Жакынын сыйлабаганды жат сыйлабайт.

Жакындын алган жараат, баарынан жаман оорутат.

Жакырдын жайын жалчы билет.

Жакырчылық – илдет, жан багуу – милдет.

Жалгаймын деп үзүп алба, түзөймүн деп бузуп алба.

Жалган жерден өрт чыкпайт.

Жалган нерсе кумарлуу, анын азгырыгы күчтүү.

Жалган сөз бел ашырган менен эл ашыrbайт.

Жалган сөз сени жарытпайт, чындык сез сени карытпайт.

Жалган сөз, жамаачы токтобос бөз.

Жалган сөзгө жабыкпа, жалгандыгын аныкта.

Жалган сөздөн кут качат.

Жалган эсеп түпкө жетет.

Жалганды чын кайтараар.

Жалганчы аксактан мурда колго түшөт.

Жалганчы өлгөн адамды күбө тутат.

Жалганчынын чын сезү жалганга кетет.

Жалгыз аары жарытып бал жыйнабас.

Жалгыз аттуу жарышка тойбойт.

Жалгыз аттуу жарышчаак, жаман катын урушчаак.

Жалгыз аттын чаңы чыкпайт, жалгыз эрдин даңкы чыкпайт.

Жалгыз болсоң жакшынын жөрөлгөсү жанында болсун.

Жалгыз болсоң чогоол бол, көп жанынан түңүлсүн, жарды болсоң кооз бол, бай жанынан (кәэде малынан) түңүлсүн.

Жалгыз болсоң шок бол.

Жалгыз бээ жан сактайт, эки бээ эл сактайт.

Жалгыз дарак токой болбойт, жалгыз таруу ботко болбойт.

Жалгыз жүргөн жарыбайт, жарыса да марыбайт.

Жалгыз жүрүп жол тапканча, көп менен бирге адаш.

Жалгыз жыгач үй болбойт, жалгыз жигит бий болбойт.

Жалгыз иттин үргөнү билинбейт, жалгыз кишинин жүргөнү билинбейт.

Жалгыз карга бокко тойбойт.

Жалгыз кол түйүн чечпейт.

Жалгыз кылган уурунун жаманаты жалпыга.

Жалгыз өгүз кош болбайт, эки арамза (жаак-ташкан, жакалашкан) дос болбайт, дос болсо да акыбети он болбайт.

Жалгыз өлө жегиче, досун менен бөлө же.

Жалгыз өлсө – чуу чыкпайт, жар ураса суу чыкпайт.

Жалгыз таруу ботко болбайт, ботко болсо коюу болбайт.

Жалгыз үйдүн тамагы жетсе да, табагы жетпес.

Жалгыз чапкан ат күлүк.

Жалгыз эрдин аты чыкпайт, аты чыкса да заты чыкпайт.

Жалгызга жылдыз жолдош.

Жалгызга кудай жар.

Жалгыздыгын жашырган көбөйбейт.

Жалгыздык – жалдыратат, жалкоолук – шалдыратат.

Жалгыздык жанды жейт.

Жалгыздык жарга урунуп серпилген суу сымал.

Жалгыздын жары – кудай.

Жалгыздын колунан келбegen, жаамы журттун колунан келет.

Жалдуу болсо – ат, жакалуу болсо – тон.

Жалкоо – ашқа белен, ишке керен.

Жалкоо «биз бүтүрдүк» деп, бүткөн иштин башында.

Жалкоо «качан тамак берет» деп, катынынын кашында.

Жалкоо ат үстүнөн орок орот.

Жалкоо жарыбайт.

Жалкоо женилдин асты менен оордун үстү менен жүрөт.

Жалкоо карап отуруп чарчайт.

Жалкоо киши айылчы.

Жалкоо күн батаарын күтөт, эмгекчил таң атаарын күтөт.

Жалкоо менен жармакташпа.

Жалкоо өзүнө өзү жоо.  
Жалкоо санаасы менен байыйт.  
Жалкоого алкоо жок.  
Жалкоого аш болсо да, иш болбосо.  
Жалкоого жанаша алсан, шылтоонун астында  
каласын.

Жалкоого жанындагы суу ыраак.  
Жалкоого иш буюрсан, өзүнө акыл үйрөтөт.  
Жалкоого иш тапшырсан, шылтоо издейт.  
Жалкоого кеч кирбейт, жаманга эс кирбейт.  
Жалкоого күн кечкирбейт.  
Жалкоого шылтоо көп.  
Жалкоолор үчүн кара жер бети тайгалак.  
Жалкоолук адамды карытат, эмгек адамды бай-  
ытат.

Жалкоолук оорудан жаман.  
Жалкоолук шорду кайнатат, ак эмгек майды  
чайнатат.

Жалкоону алкы башкарат, ак ниетти намыс  
башкарат.

Жалкоону ишке жумшасан, жанындагыны көр-  
сөтөт.

Жалкоону төө үстүнөн ит кабат.  
Жалкоонун жан жолдошу уйку.  
Жалкоонун жаны таттуу, эмгектин наны тат-  
туу.

Жалкоонун иши аз, себеби көп.  
Жалкоонун коону ак болот, бышып, бышып, жел  
болот.

Жалкоонун үйүндө отун жок, соргоктун үйүндө  
тамак жок.

Жалкоонун шылтоосу көп.  
Жалкоонун эңсегени эс алуу.  
Жалкоонун эрмеги көп, ишмердин иши көп.  
Жалпыга кошулганың утканың, уурдаганың  
ыйманынды жутканың.  
Жалпылап көтөргөн жүк женил.

Жалтанбаган – жоону женет, жадабаган – зоону женет.

Жалчы жумшаган жарыбайт, кул жумшаган кунабайт.

Жалчы мал багат, жакшылар калың салат.

Жалы барда чамынган жаман аттын белгиси, жаны барда жалынган жаман эрдин белгиси.

Жалы болсо – ат, жакасы болсо – тон.

Жалын пастайт, желпилдеген чок калат.

Жалындуу жаштык кезинде жазгы суудай ташкында.

Жалындуу кайран жаштык чак, кенч дөөлөттүү кетпес бак.

Жалындуу эрдин белгиси – жалтанбай тосот жообетин.

Жалындын оту өчөт, жалаанын оту өчпөйт.

Жалынса жакшы кечээр, чапса болот өтөөр.

Жаман (же жалгыз) аттуу жарышчаак, жаман тондуу күрөшчөөк.

Жаман (кээде кичине) болсо да, өз улагымдан теке салам.

Жаман агайын – күнүчүл, жакшы агайын – сыйчыл (кээде сынчыл, чынчыл).

Жаман адам (кээде киши) өз үйүндө коноксуйт.

Жаман адам жакшыны да жаздым көрөт.

Жаман адам жакшыны тааныбайт.

Жаман адам жарманын кызуусу менен жоого аттанат.

Жаман адам жолдошун карытаар.

Жаман адам кетсе, дүйнө кенип калгандай, жакшы адам кетсе, дүйнө кемип калгандай.

Жаман адам көнүл чөктүрөт, өзүндү да, жолдошунду да сөктүрөт.

Жаман адам мактанса, жакшыны сабап салдым дээр, жаман чечен мактанса, баарын айтып салдым дээр.

Жаман адам менен арам оокаттын кесепети тиет.

Жаман адам өз ырысқысына өзү түкүрөт.

Жаман адам өзү боло албайт, болгонду көрө албайт.

Жаман адам сыйды билбейт.

Жаман адат түшсө чыгалгыз ор сыйактуу.

Жаман айгак жанынан тартат.

Жаман айгыр энесине (кәэде үйрүнө) тап.

Жаман айтпай, жакшы жок, жарагың болсо көөнүң ток.

Жаман айыл болгонун милдет кылат.

Жаман атка жал бүтсө жанына торсук байлатпайт, жаман эрге мал бүтсө жанына коншу жайлаптайт.

Жаман атка мин камчы, жакшы атка бир камчы.

Жаман атты жакшы бакса тулпар болот.

Жаман атты мингенче жөө жүргөн артык, жаман катын алганча бойдок жүргөн артык.

Жаман аял – жакшы эркекти жер кылат, жакшы аял – жаман эркекти эр кылат.

Жаман аял белгиси казаны калат жуулбай, кабы калат буулбай.

Жаман аял жакшы эркекти жүдөтөт, жакшы аял жаман эркекти түзөтөт.

Жаман аял кетем деп коркутат, жаман эркек елөм деп коркутат.

Жаман аялдын тили узун, жакшы аялдын колу узун.

Жаман бала оюнсаак, жакшы бала малсаак,

Жаман бала тентек, жакшы бала элпек.

Жаман бергенин доолайт.

Жаман болбой жакшы болбойт.

Жаман болор жигит чегинчээк, кедей болор жигит эринчээк.

Жаман болор жигиттер өз боюна кас болот, жарды болор жигиттер дөөлөтүнө мас болот.

Жаман болсо да, аман болсун!

Жаман болсо катының – кете берет ақылын,  
чакырсан (жалынсан) келбейт жакынын.

Жаман болсо катының, ичен жеген митедей.

Жаман болсо катының, качып турат жакынын.

Жаман болсон – бир кишисин, жакшы болсон –  
мин кишисин.

Жаман болуу бир паста, жакшы болуу аста-аста.

Жаман бука өз башына чөп үйөт.

Жаман да (же кичине да) болсо, өз козуман коч-  
кор салам.

Жаман дарт – жалкоолук.

Жаман деген бир ат бар жууса кеткис, жакшы  
деген бир ат бар кууса жеткис.

Жаман дос көлөкө сыйктуу: күн ачыкта кутула  
албайсын, күн бүркөктө издең таба албайсын.

Жаман достон ачык душман артык.

Жаман жайын айтам деп, баарын (сырын) ай-  
тат.

Жаман жакшыны сыйлабайт.

Жаман жакшыны териштируү қыйын.

Жаман жаман эмес, жок жаман.

Жаман жанын сатат, малын катат, жакшы ма-  
лын сатат, элин катат.

Жаман жандаса «жандайт» дейт, ақыл айтса  
«алдайт» дейт.

Жаман жарманын кызуусу (же ысыгы) менен  
черүүгө аттанат.

Жаман жашка тойбойт, жашка тойсо да ашқа  
тойбойт.

Жаман жашырынбайт, жакшы көрүнбөйт.

Жаман жигит жансактайт, жакшы жигит эл  
сактайт.

Жаман жигит той бузат, жаман аял үй бузат.

Жаман жигит элге кас, ақылы жок күндө мас.

Жаман жоктон жогору.

Жаман жолдош жоого алдырат, жаман сөз (кәэ-  
де орунсуз сөз) доого калтырат.

Жаман жолдош жоого алдырат, жантык жолдош уятка калтырат.

Жаман жолдоштон жакшы ит артык.

Жаман жолдоштон жалгыздык жакшы.

Жаман жүргөн киши өзүн билбейт, башка бирөөнү назарына илбейт.

Жаман жүрүп жакшы болгондон сактан, жарды жүрүп бай болгондон сактан.

Жаман жыл эстен кетет, жаман кошуна эстен кетпейт.

Жаман жылкы жал күтсө (же жаман жылкыга жал бүтсө) жанына торсук байлатпайт.

Жаман инек музоочул, жаман катын төркүнчүл.

Жаман ит бороондо кычап, күндүз үрөт.

Жаман ит жайлоодогу жармадан үмүт кылат.

Жаман ит күндүз үрөт.

Жаман ит ыркырап буттан алат, жаман катын аркырап беттен алат.

Жаман каап сүйлөйт, жакшы таап сүйлөйт.

Жаман кадырды да билбейт, сабырды да билбейт.

Жаман карыган сайын жашарат.

Жаман катын алган эрин кемсингет.

Жаман катын алганча – бойдок жүргүн өлгөнчө, жаман бычак алганча – тиштеп жегин тойгончо.

Жаман катын белгиси – жапкан наны карала, беш эчкиси тууса әле бел кырчоодон сарала.

Жаман катын белгиси казаны калат жуулбай, кабы калат буулбай.

Жаман катын кетем деп коркутат.

Жаман катын мактанат, жарга тартып аттанат.

Жаман катын терисин жыйбай иттен көрөт, башын жуубай биттен көрөт.

Жаман катын төркүнчүл, жаман уй музоочул.

Жаман катын ушакчы, жаман эркек тузакчы.

Жаман катын чыккан жерин төркүнсүйт.

Жаман катын эр коруйт.

Жаман катын, чобур ат, өтпөс кынарак эрди тез карытат.

Жаман катындын амалы кырк эшекке жүк.

Жаман кепил жанынан тартат.

Жаман киши жалкоо болот.

Жаман киши ичкен-жегенин айтат, жакшы киши уккан-көргөнүн айтат,

Жаман киши мал күтсө, жанына коншу кондурбайт.

Жаман киши мас болсо, жакыны (жубайы) менен кас болот.

Жаман киши өз камы үчүн күйүнөт, жакшы киши эл камы үчүн жүгүрөт,

Жаман киши өз үйүндө коноксуйт, жаман кыз өз үйүндө манапсыйт.

Жаман кишиден кийин, иттен илгери.

Жаман кой шишегинде карыйт.

Жаман койчу жайытын бир күндө түгөтөт.

Жаман коншу аш бербейт, жаман перзент баш бербейт.

Жаман кошуналыгын колко кылат.

Жаман көргөн уулу түк (түп) тутат.

Жаман көргөндүн бөркү казанбактай.

Жаман көрсө жармасын бербей койсун.

Жаман көрүп май бергенче, жакшы көрүп суу бер.

Жаман кузгунга жем болот, тамак курсакка дем болот.

Жаман күшту жакшы бакса шумкар болот.

Жаман күн жакшы болот, уялбаган бакшы болот.

Жаман кыз бет тырмаак болот.

Жаман кыз тамак үчүн ыйлайт, жакшы кыз энесин сыйлайт.

Жаман кыздын белгиси – жазгы келген коноктой, үй-бүлөсүн жүдөтөт мизи мокок ороктой.

Жаман кыздын билгени аз, күлгөнү көп.

Жаман кыздын сөздөрү көк желкеге ургандай.  
Жаман кылып коюучу, жакшысы уят болуучу.  
Жаман кыргый сагызганга жем.

Жаман маектен көрө жалгыздык жакшы.

Жаман малын катат, жакшы элин катат.

Жаман малын коруйт, жакшы арын коруйт.

Жаман менен жакалашса, жакшы да жаман болот.

Жаман менен жанашканча бир кылым, жакшы менен чай кайнамча бирге бол.

Жаман менен жолдош болбо, жолдош болсон жолго конбо, наадан менен сырдаш болбо, сырыйнды айтсан баарын айтпа.

Жаман менен жолдош болсон жоого алдырат.

Жаман менен жолдош болсон калаарсын уятка, жакшы менен жолдош болсон жетерсің муратка.

Жаман менен жолдош болсон кесири жугат, жакшы менен жолдош болсон насиби жугат.

Жаман менен жолдош болсон, балаасына каласын.

Жаман мыйзам жакшы элди жакыр қылат.

Жаман өз агасын жакалайт.

Жаман өз ашынан куру калат.

Жаман өз ишине күлдүк урат.

Жаман өз камы үчүн күйүнөт, жакшы эл камы үчүн жүгүрөт.

Жаман өз үйүндө коноксуйт.

Жаман өзү боло албас, болгонду көрө албас.

Жаман өзүн билбейт, жакшыны көзгө илбейт.

Жаман өлсө бир өлөт, жакшы өлсө баары өлөт.

Жаман сез – жүрөккө барып так (кәэде муз) болот.

Жаман сез баш чиритет, жакшы сез таш эритет.

Жаман сез доого калтырат.

Жаман сез жакшы менен кас қылат.

Жаман сез жүрөккө барып так болот.

Жаман таарынам деп, шыбагасынан куру кат.

Жаман тайын тааныбайт.

Жаман төө жабуусун жерийт, жаман адам айлын жерийт.

Жаман туугандан жакшы коншу артык.

Жаман туугандын намысын талашам деп, жакшы менен кас болбо.

Жаман уй жайытын бир күндө түгөтөт.

Жаман уй жарда (кээде жаанда) музоолойт,

Жаман уста «же көмүрдөн, же темирден» деп актанат.

Жаман уста темирди да согот, көмүрдү да согот.

Жаман уул атасы өлгөндө бир көбөт, катын алганда бир көбөт.

Жаман уул жакшы атанын намысын булгайт.

Жаман үйдүн ити кабаанак, жаман кыз болор тубанак.

Жаман үйдүн коногу бийлейт.

Жаман үйлүү жардыга борошолуу чилде кас.

Жаман чарылдак болот, кабаанак иттей арылдак болот.

Жаман чөйчөктөгү сууга чөгүп өлөт.

Жаман эки аяк аш ичсе, бир аягы башына жүк болот.

Жаман эр элин көргө сүйрөйт, жакшы эр элин ергө сүйрөйт.

Жаман эрге мал бүтсө, жанына коншу кондурбайт.

Жаман эрден мал тайса, жаздыктан башын көтербөйт.

Жаман эрдин белгиси – үйдө баатыр, жоодо жок.

Жаман эркек кайынсаак, жаман катын төркүнсөөк.

Жаман эркек өлөм деп коркутат.

Жаман эркек тууганчыл, жаман катын төркүнчүл.

Жаман эсеп түпкө жетет.

Жаман әэрден жайдагым артық, жаман катындан бойдогум артық.

Жаманга айткан кайран сөз, өлгөнгө ыйлаган кайран көз.

Жаманга айткан сөз кулактын сыртында калат, жакшыга айткан сөз жүрөктө калат.

Жаманга айткан эссиз сөз, өлүккө ыйлаган эсиз көз.

Жаманга алкыш да жок, каргыш да жок.

Жаманга барсан (түшсөн) убайым менен карыйсын.

Жаманга башчы болгуча, жакшыга кошчу бол.

Жаманга берсөң кызынды алтын башы кор болот.

Жаманга дөөлөт жар болсо, көтөрө албай мас болот.

Жаманга жакшылык кылба, жаманга сый жарашпайт.

Жаманга жакшылык кылба, жоорго бок сый-паба.

Жаманга жакшылык кылсан, кайра өзүнө жалаа жабат.

Жаманга жакын болсон, жалаасы жугат.

Жаманга жакындаба, жакшыдан алыстаба.

Жаманга жакындык кылба, жакшыга жаттык кылба.

Жаманга жалынба, жакшыга таарынба.

Жаманга жалынбагын малы бар деп, эшекти сылабагын жалы бар деп.

Жаманга жалынып кутул, же болбосо, таарынып кутул.

Жаманга жанынан мал таттуу.

Жаманга жанындын кадыры жок.

Жаманга жар болгончо, жакшыга кар бол.

Жаманга жардам кылсан, жакшылыгынды билбейт.

Жаманга ишин түшпөсүн, токойго күшүн түшпөсүн.

Жаманга кенеш айтсан буйруктай көрөт.

Жаманга кеп айтам деп, сөзүндү айып кылбагын.

Жаманга кеп айтса, төңтүшсүп калат.

Жаманга күн салгыча, көтөрүп көргө сал.

Жаманга олжо түшсө, бөлүшө албай колго түшүптур.

Жаманга өчөшпө.

Жаманга сый жарашпайт.

Жаманга сый көрсөтпө, уйга суу көрсөтпө.

Жаманга сырынды айтпа, сырынды айтсан да, чынынды айтпа.

Жаманга сырынды айтсан, жарда жыгат.

Жаманга үнүлбө, жакшыдан түнүлбө.

Жаманга чон аягынды көрсөтпө.

Жаманга чөп иләэшет, жакшыга сөз иләэшет.

Жаманда достук жок, жакшыда кастык жок.

Жаманда тек жок, жакшыда кек жок.

Жамандан башчы койсоң эстүүсүн башка чабат.

Жамандан жаан туулаар, загы калаар, жакшыдан мөөн туулаар, тагы калаар.

Жамандан жакшы болду деп кубанба, жакшыдан жаман болду деп кайгырба. Жамандан жакшылык артпайт, кедейден кешик артпайт.

Жамандан жакшы болду деп кубанба, жакшыдан жаман болду деп кайгырба.

Жамандан жакшы туулат адам айтса ынангыз, жакшыдан жаман туулат бир аяк ашқа алғысыз.

Жамандан жакшылык артпайт, кедейден кешик артпайт.

Жамандан жарты кашык аш ашат.

Жамандан жасоол койсо, жалгыз уулунун көзүн чыгара чабат.

Жамандан тил укканча, жакшыдан таяк же.

Жамандан тон (жамандын тонун) кийсен тойдо доолайт.

Жамандардын талашынан чыр чыгат, жакшылардын талашынан сыр чыгат.

Жаманды бери тартсан, ары качат, эшекти отко айдасаң бокко качат.

Жаманды доого жиберсе, чуу чыгарат.

Жаманды жанына жолотпой айрыл, жакшыны изде, артына кайрыл.

Жаманды жасоол койсо, жалгыз уулунун көзүн чыгара чабат.

Жаманды жашыр, жакшыны чыгар.

Жаманды ит да каппайт, жакшыны жаман сөз ээрчibейт.

Жаманды койсон жайына күндө келет чайына.

Жаманды кудай не албайт, жаткан төөгө мине албайт.

Жаманды мактасаң, каман чалып өлтүрөт.

Жаманды сыйласа башка чыгат, мактаса жардан учат.

Жаманды эл четинен жоо алат.

Жамандыгыбыз болбосо, жаштыгыбыз калган жок.

Жамандык бир күндө, жакшылык мин күндө.

Жамандык бирөө, жакшылык көп.

Жамандык болсо өкүнбө, жакшылык болсо сүйүнбө.

Жамандык жалгыз келбайт, жанынды эзип мээлейт.

Жамандык жалын сыйктуу: өзүн да, өзгөнү да жалмайт.

Жамандык жаманга жарашат.

Жамандык жерге жатпайт, жакшылык ичке батпайт.

Жамандык жолго баспагын – кырсык тилеп аласын, досуна чункур каспагын – өзүн түшүп каласын.

Жамандык издетпей эле табылат.

Жамандык кылбасаң жабықпай жүрөсүн.

Жамандык кылгандын үйү күйөт.

Жамандык кылып – жакшылык күтпө.

Жамандык өчпөйт, жоолашкан өспөйт.

Жамандыкка жакшылык – эр кишинин иши,  
жакшылыкка жакшылык – ар кишинин иши.

Жамандыкты амандык женет.

Жамандыкты таманымдын астынан табам.

Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты  
унуткан жаман.

Жамандыктын артында жакшылык бар.

Жамандын баары бузук, жакшынын баары  
түзүк.

Жамандын баары таарынчаақ, ар бир ишке ко-  
рунчаақ.

Жамандын бажасы көп, жанына пайдасы жок.

Жамандын барынан жогу, ачынан тогу.

Жамандын берген ашынан, жакшынын айткан  
сөзү артык.

Жамандын бир аты – жалкоо, бир аты – анкоо.

Жамандын бир аты жоош, бир аты момун.

Жамандын бир өнөрү артык – жата калып ат  
үркүттөт.

Жамандын жакшысы болгончо, жакшынын  
жаманы бол.

Жамандын жаланқычы – жылкы, жан жырга-  
таары – уйку.

Жамандын жаманынын адам таппас амалы бар.

Жамандын жаманынын адам таппас амалы бар.

Жамандын жан жыргалы – уйку, жалангычы –  
жылкы.

Жамандын жаны таттуу, жай табаары көр.

Жамандын жанын сактагычы, жакшынын кады-  
рын сакта.

Жамандын жарты өнөрү ашыкча (кәэде артык).

Жамандын жолдошу (жек-жааты) көп, жанына  
пайдасы жок.

Жамандын жыргалы – уйку.

Жамандын кесепети бир чакырым алда жүрөт.

Жамандын койнунда жатканча жакшынын жаңында жат.

Жамандын колунан жакшы аш жегиче, жакшынын таяғын же.

Жамандын миң сөзү жакшынын бир сөзүнө та-  
тыбайт.

Жамандын ойну жаман, буказын мойну жаман.

Жамандын ойну калбайт.

Жамандын өзү да өлөт, койу да өлөт.

Жамандын өзү коркок, сөзү чоркок.

Жамандын өзү тартуу, жакшынын сөзү тартуу.

Жамандын өзү тенелбесе да сөзү тенелет.

Жамандын өзү тойсо да, көзү тойбойт.

Жамандын өзү әмес, сөзү өткүр.

Жамандын өзүнөн да сөзү күчтүү.

Жамандын сөзү таркылдап, төөдөн кулап  
түшкөндөй.

Жамандын сөзүн талашып, жакшы менен араз  
болбо.

Жамандын тапканы жапалак.

Жамандын төүрүндө отургучу, жакшынын ире-  
гесинде отур.

Жаманчылыкты аманчылык женет.

Жаманы болбой жакшы жок, чымыны болбой  
бакшы жок.

Жаманы болбой эл болбайт, ашуусу болбой бел  
болбайт.

Жаманы кылышп коюучу, жакшысы уят болуу-  
чүү.

Жаманы өлсө – бир өлөт, жакшысы өлсө – баа-  
ры өлөт.

Жаманынды билип алдым, жаткан төөнө ми-  
нип алдым.

Жамбаштап жаткан жарыбайт.

Жамгыр – жер ырысы.

Жамгыр болбой дан болбойт, тегирмен болбой ун болбойт.

Жамгыр жаабай булут көчпөйт, жан кыйналбай жумуш бүтпөйт.

Жамгыр жааса, сел болсо – жаз да болсо кыш менен тен, бетинен бедер кеткен соң – кымкап да болсо бөз менен тен.

Жамгыр менен жер гүлдөйт, эмгек менен эр гүлдөйт.

Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эр көгөрөт.

Жамгыр өзүн сел ойлойт, кудук өзүн көл ойлойт.

Жан аябаган жоо алат, мал аябаган доо алат.

Жан аяшкан дос болбойт.

Жан багалбай калат деп, жаманга берет бактыны, өз жанын өзү багат деп, өлчөп коёт жакшыны.

Жан бар жерде каза (же өлүм) бар.

Жан бергендин жанында турба.

Жан бир чыгат, эки чыкпайт.

Жан жаралган жерде көнүл тамыры мин.

Жан кейибей, иш бүтпөйт.

Жан кыйналат дебесе, жардылыктан ким өлөт.

Жан кыйналбай жумуш бүтпөйт, талаптанбай муратка жетпейт.

Жан ооруган жерде.

Жан сакташ оной, жан жыргатыш кыйын.

Жан сүйгөн доско жан кайыл.

Жан тартпаса да, кан тартат.

Жан эки чыкпайт, бир чыгат.

Жанашып калсан (койсон) жаманга, жакшылык кылбайт адамга.

Жангыр күйбөс кандай (тандай) дос.

Жандай салып бастырса, жакшы атка жол жокпу.

Жандоочусу жакшы болсо, уулуна кийик аттырат.

Жандуунун жаны башка.

Жантак керек болсо төө мойнун созоор.

Жанчканга дагы ал керек, жанынды сакта а көрөк.

Жаны ачыгандын жанына барба.

Жаны барда жалынган жаман эрдин белгиси.

Жаны бардын үмүтү (өмүрү) бар.

Жанымды алсан да, ыйманымды алба.

Жанын аябаган жоо алат.

Жанын аябаган жоодо калат, малын аябаган доого калат.

Жанын баккан жарыбайт да марыбайт, элин баккан карыбайт да арыбайт.

Жаның болсо мал табылат, ашың болсо казан табылат.

Жанына ким күйсө досун ошо.

Жанында айын олтурса, жылдызды кайдан издейсин.

Жанында жүз сомун болгончо, жүз жолдошун болсун.

Жанынды берсең да, сырынды бербе.

Жангакты чак, жанынды бак.

Жанжалдуу үйгө жакшылык кирбейт.

Жаны бий малга тойбойт.

Жаны дос келгенде, эски доступн көзүнөн жаш чыгат.

Жаны жардын жалыны күчтүү.

Жаныга умтул, жалаадан кутул.

Жанылбас – бир гана кудай, жазбас – кара жер.

Жанылбас жаак, мұдурұлбөс түяк болбойт.

Жаныны курбай туруп (же куруп бүтпөй), эскини уратпа.

Жаныны эски сактайт, койду әчки сактайт.

Жаныруунун жолу тайгак.

Жанысында – түлкү, эскисинде – құлкү.

Жаныча умтул, жалаадан кутул.

Жапаа тартпай жашоо жок.

Жапалак үкү мактанса, жардан чычкан алам дейт.

Жапыс да болсо тоом бар, тайыз да болсо суум бар.

Жар – эрдин жаны.

Жар башында жапалак, жапалак көрсөн атып ет, жаманды көрсөн качып өт.

Жар жыгылса суу бөгөйт, жалгыз өлсө ким жөлөйт.

Жар түбү – кечүү, too түбү – эл.

Жар ураса суу чыкпайт, жалгыз өлсө чуу чыкпайт.

Жара айыкса так калат, жаман сөздөн кек калат.

Жараат бүтөт, так калат.

Жарактуу киши зар болбойт, камдуу киши кор болбойт.

Жарактуу күнү жоо келбейт.

Жаралуу кийик жата албас.

Жараткандын бир күнү бар – жарым айга бергисиз, бир түнү бар – жатса уйку келгисиз.

Жаратмандык – ийгиликтин ачкычы.

Жаратуучу – жалгыз, дүйнө ортоқ, асман асты кен.

Жаратылыш – жан байлыгым.

Жаратылыш адамзат менен киндиктеш.

Жаратылышты сүйбөй туруп, жашоону сүйүү жок.

Жарачу уул жашынан.

Жарашыксыз мактоого жаның ачыйт.

Жаргылчактуу катын – жакшы катын, электүү катын – эрке катын.

Жаргылчактын ташын кандай чекпе – баары бир тегерек болот.

Жардамы тийбеген – жардам күтпөсүн.

Жарды байга жагынам деп, жалгыз эчкисинен айрылыптыр.

Жарды байга жетем дейт, бай кудайга жетем дейт.

Жарды байыйт, жаш чоноёт.

Жарды бий болсо, үч жылы жардылыгын кө бербейт.

Жарды болоор жигит дөөлөтүнө мас болот.

Жарды болоор жигит эринчээк (кээде дөөлөтүнө мас) болот.

Жарды болсон – көчүп көр, жалгыз болсон – өлүп көр,

Жарды болсон ардуу бол.

Жарды болсон байдай бол, бай жанынан түнүлсүн, жарды болсон кооз бол, бай малынан түнүлсүн.

Жарды болсон, байдай бол, жалгыз болсон, көптөй бол.

Жарды жүрүп бай болгондон сактан.

Жарды менен жоолаш болгончо, бай менен барымталаш бол.

Жардыга бай чон, жалгызга көп чон.

Жардыга таарынба.

Жардылыгын жашырган байыбайт, жалгыздыгын жашырган көбөйбөйт.

Жардылык – кара жердей, карылык – казган көрдөй.

Жардылык жаман эмес, жалкоолук жаман.

Жардылык жанга тынч экен, жатып ичээр аш болсо.

Жардылык уят эмес, жалкоолук уят.

Жардылыктын башы (энеси) – жалкоолук.

Жардымын десен – аласан койбайт, жалгызмын десен кудайың койбайт.

Жардыны кыйнаган менен жар түбүнөн суу чыкпайт.

Жардынын бир тойгону – орто байыганы.

Жардынын бокчосуна коёндун кулагы батпайт.

Жардынын жалгыз аты айгыр, жатып алып кайгыр.

Жардынын жалгыз аты качааган.

Жардынын жаны ардактуу, байдын малы ардактуу.

Жардынын жаны кыйналат, байдын малы кыйналат.

Жардынын жети каншаары бар.

Жардынын коногу билет, жамандын бойдогу билет.

Жардынын уйу жылда кысыр.

Жардынын үйүн коногу бийлейт, жамандын үйүн бойдогу бийлейт.

Жардынын чөнтөгүнө акча кирсе, турна болуп кыйкырат.

Жаркырагандын баары эле алтын эмес.

Жарма доско караганда жакшы итиң жанга күйүмдүү.

Жарма тамыр жарытпайт.

Жарма, чайды жаман деп этти кайдан табасын.

Жармага таарынып, бирөөгө жамандык издебе.

Жарманын кызуусу менен черүүгө аттаныптыр.

Жармана ченеп суу күй.

Жарнама – жакшы иштердин ачкычы.

Жарнама менен иш кылсан жарды болбойсун.

Жарнаманын жандуусу – алакандын молдуусу.

Жарнамаң мыкты болсо, капчыгың калың болот.

Жарнамаң мыкты болсо, соодан жакшы болот.

Жарнамасы мыкты – иштин ийгилиги дайын.

Жароокер катын жатканча таяк жейт.

Жартыны жарып жеген таттуулуктун белгиси.

Жары жакшы эркектин жакасы агарат.

Жарыбаганга иш түшсө тозуп калат азамат.

Жарыбагандын кызын жалчыбаган алыптыр, экөө биригип журтта калыптыр.

Жарык дүйнөдө бир улак жаралса, бир түп шыбак кошо жаралат.

Жарык күндө жоо жолукпас, атын барда доо жолукпас.

Жарылган сокуга чириген соқбилек.

Жарылганды ууру алат, бөлүнгөндү бөрү жейт.

Жарыян таасирдүү болсо, базарын өтүмдүү болот.

Жасакер катын жаткыча таяк жейт.

Жасалса күнөө, жалооруп өрөпкүбө.

Жат жалгабайт (кәэде жарытпайт), өз өлтүрбейт.

Жат кордугунан өз кордугу жаман.

Жата берсе ат арыйт, жүрө берсе жол арбыйт.

Жата берсөн чалкалап, мал семирбейт кайкалап.

Жатаар курсак жармадан айлансын.

Жатакчыны тер кысса, жүгүн жөө ташыйт.

Жаталак өлөт, чычалак көпөт.

Жатка жанашып, өзгө карасанаба.

Жаткан арстандан жорткон тулкү көп болот.

Жаткан оору эмес, баккан оору.

Жаткан өгүзгө чөп жок.

Жатканга жаан жукпайт (тийбейт).

Жаттын уча коюп сыйлашынан, өздүн жаакка чапканы сый.

Жатып жеген катып жейт.

Жатып ичээр – жанбакты.

Жатып ичээр жаман адат, көп жашатпай жайынды табат.

Жатып ичээр жарма болсо, жардылык жанга тынч экен.

Жатып ичээр жигиттен, сарамжалдуу чал жакшы.

Жатып ичээрге жай менен кыштын айырмасы жок.

Жатып өлгүчө – атып өл.

Жаш – күчү менен, кары – кеңеши менен.

Жаш – улук эмес, акыл (кәэде жол, кәэде билим) – улук.

Жаш бутактын ийилгени – сынганы, жаш жигиттин уялганы – өлгөнү.

Жаш жыгач отундан жаркырап күйгөн тезек жакшы.

Жаш жыгачка куу жыгач сүйөнүп өсөт.

Жаш кайын желди сүйөт, жаш жүрөк тенди сүйөт.

Жаш кары болоор, кедей бай болоор.

Жаш карыйт, ант арыйт.

Жаш карыса да, жан карыбайт.

Жаш кезде илим-билим жугуштуу.

Жаш кезде коркок болсо, карыганда чоркок болот.

Жаш кезинде сыйлай жүргүн карыны, картайганда сыйдын тиет жарыгы.

Жаш келсе – ишке кары келсе – ашқа.

Жаш курагында жетимдик унут болот.

Жаш курдаш эмес, заман (кәэде көңүл) курдаш.

Жаш күчү менен, кары кенеши менен.

Жаш төккөндөн көрө, мандай тер төк.

Жаш улук эмес, акыл улук.

Жаш устанын бычагынын учу эки миз.

Жаш чак – алтын так.

Жаш чыбыктын ийилгени – сынганы, жаш-жигиттин уялганы – өлгөнү.

Жашаганды билбеген, жашоонун баркын кетирет.

Жашка – кызмат, карыга – урмат.

Жашкы аттын жалын сактагыча, жакшы жигиттин арын сакта.

Жашоо – бирге, өлүм – башка.

Жашоо ыракаты – ден соолук.

Жашоонун өзү жашыл өрт.

Жаштар – өлкөбүздүн жаркын келечеги.

Жашты жадатсан – чабат, итти жадатсан – кабат.

Жашты жарышка сал, карыны айтышкa сал.

Жаштык – шаттык, карылык – сактык.

Жаштык бар жерде жалын бар.

Жаштык жашынып келет, карылык камынтай келет.

Жаштык кезин – мастык кезин.

Жаштык коштошпой кетет, карылык учурашпай келет.

Жаштык менен ден соолуктун кадыры карыганда билинет.

Жаштык урматтуу (укмуштуу) доор, жароокер, уяттуу бол.

Жаштыктын кадырын картайганда билет.

Жаштын кайраты бар, карынын айбаты бар.

Жаштын тилеги бир, жибектин түйүнү бир.

Жаштын тилегин берет.

Жашчылык өзү чөп гүлү, жайдын жамгыр еткүнү.

Жашы бирге – курдаш, жаны бирге – сырдаш.

Жашы жеткен адамдын төрүнөн көрү жуук болот.

Жашы улуу болсо да, жаны курбу (бирге) көп болот.

Жашыл онот, жаш чоноет, кызыл онот, кыз чоноёт.

Жашында жигит октолот (же шок болот), жашаганда токтолот, жалгабаса кудайым жабыгып жүрүп жок болот.

Жашында берсин мээнетти, карганда берсин дөөлөттү.

Жашында денең чың болсо, карыганда тың болорсун.

Жашында жаман жолго баспаганын, адамдык сапатыңды сактаганын.

Жашында калжың болсон, карыганда мылжың болорсун.

Жашырып жандап айткандан жара кескен сөз жакшы.

Же ойногон оюн жок, же мүлжүгөн моюн жок.

Жебеген жердин алдында.

Жебей туруп синирээринди ойлон.

Жебес жерге чөп чыгат, ичпес жерге суу бүтөт.

Жебесе да май жакшы.

Жебести ашка салба, билбести ишке салба.

Жеген билбейт, туураган билет эттин жакшы жаманын.

Жегенге тойбогон жалаганга тоёт беле.

Жегендин кусмагы бар.

Жегени да жаман, дегени да жаман.

Жегенинди көп көрбәйм, алыштырганда аз болбосун.

Жегениндин наркы бар, жебегендин дарты бар.

Жегичтики суудан сууга кетет.

Жез кадырын жезчи (кәэде зергер) билет, эр кадырын эл (кәэде эрлер) билет.

Жез эскирсе дат болот, желедеги кулун ат болот.

Жездеме ишенип жүрүп жесир калдым.

Жайин десе – тиши ооруйт, берайин десе – ичи ооруйт.

Жек көрүүдөн кастык туулат.

Жеке өтүктүүгө жете албайт, соору өтүктүү бата албайт.

Жекен жеринде көгөрөт, эр элинде көгөрөт.

Жел желпинте соккон менен, таң мезгилсиз ата койбос.

Жел жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт.

Жел менен жарышпа, көлөкөндү кууба.

Жел өпкөнүн деми сууйт.

Жел сокпосо, терек кыймылдабайт.

Жел сөз жанга дары болбойт.

Жел чыкпаса, жан чыгат.

Желбөгейге жел үйүр.

Желге жел кошулса – жут, элге эл кошулса – кут.

Желдин чанчуусу жаман, сөздүн канкуусу жаман.

Желдүү боз баланы жеткире мактаба.

Желдүү күнү сүйлөбө – сөзүн сая кетпесин, тумандуу күнү караба – көзүн сая кетпесин.

Желе түбү – казык, жекен түбү – азык.

Желеде кулун жетилсе, аргымак күлүк ат болот, өнөрлүү болсо өлтүрбөс – башына эрдин бак конот.

Желиккен таз, деминди бас.

Желип өмүр өткөн соң, жигит болбойт чал кайтып.

Жем талашпас күш болбос, сөз талашпас эр болбос.

Жемди көргөн кыргый торду көрбөйт.

Жемди көрүп, көктөгү күш торго түштөт.

Жемелесе жерге кирбекен, көтөрмөлөсө көккө чыкпаган, көтөрүнкү көк чөлөк деген болуптур.

Жемишин жайын жеген билбейт, багбан билет.

Жемсөөсү чоң канаттуу бийик учалбайт.

Женем укту дегиче жер жүзү билди десенчи.

Жени жаман аш алыш иче албайт.

Женилбес кол – эл, кыйшайбас жол – элпек.

Женилди жерден, оорду колдон алат.

Женилер жоо алды – артына карабайт.

Жер – казгандан, ушак – айткандан түгөнбөйт.

Жер – казына, суу – алтын.

Жер – ырыстын киндиги, билим – ырыстын тизгини.

Жер азыгы – суу.

Жер айдасан күз айда, күз айдасан, түз айда.

Жер арыса чогойно басат, эр арыса өнүнөн азат.

Жер астында алтын бар, жерди казып баарын ал.

Жер бай болсо, эл да бай болот.

Жер байлыгы – эл байлыгы.

Жер жалмаган неченди: падыша, төрө, чеченди, оозунан кудай түшпөгөн зикир чалган эшненди.

Жер жамандап барбасын.  
Жер жемишин берет, эл әмгегин берет,  
Жер казганга кубанбайт, көл суусу ичкенге соо-  
лубайт.

Жер -казына, суу- алтын.  
Жер кени менен, азамат эли менен.  
Жер кишинин акысын жебейт.  
Жер көргөндүн көзү ачылат, эл көргөндүн сөзү  
ачылат.

Жер кулагы жети кат (әмне болсо да угула бе-  
рет).

Жер куураса алабата чыгат.  
Жер куураса, эл куурайт.  
Жер мәэнетти жебейт.  
Жер семизи – мал (кәэде эл) семизи.  
Жер семирсе күр болот, ат семирсе сүр болот.  
Жер талаш – эл талаш.  
Жер тамыры чөп өстүрөөр, эл тамыры от күй-  
гүзөөр.

Жер тамырынан эл тамыр көп.  
Жер танабын билген карангыда жол табат.  
Жер тарыхы – эл тарыхы.  
Жер тойбой – эл тойбайт.  
Жер тойгузат, от күйгүзөт.  
Жер үстүндө баары бар, әмгек кылсан дагы бар.  
Жер ыңгайын карап суу агат.  
Жер әмгекти жебейт (Жер эрдин әмгегин же-  
бейт)

Жер ээн болсо, суур (кәэде донуз) дебөгө чыгат.  
Жерге айтсан саламды, жер алдабайт адамды.  
Жерге келет бир кезек, жерге кезек келгенде:  
байчечекей чөп жайнайт, эрге келет бир кезек, эрге  
кезек келгенде: әгиз күлүк ат байлайт.

Жерге түшкөн дан – өмүр, отко түшкөн дан –  
көмүр.

Жерге чачылган кык тогуз жылы пайдасын тий-  
гизет.

Жерде жаткан жумуртка – асманда учкан канаттуу.

Жерде жүргөн конуз бар, адамдан чыккан доңуз бар.

Жерден жарака кетсе, акындын жүрөгүнөн өтөт.

Жерди тегиз дебениз, алды-артында кайкан бар, элди тегиз дебестен, алды-артынды байкандар.

Жердин көркү – Алайда, ашуунун көркү – Кундузда, сулуунун көркү – кыргызда.

Жердин көркү – әгин, әрдин көркү – билим.

Жердин көркү тал менен, сулуунун көркү кал менен.

Жердин танабын тартса кыскарат, коё берсе узарат.

Жердин уусун билген киши, карангыда карсактын изинен жаңылбайт.

Жери байдын эли бай.

Жери жаман жерин мактыйт, теги жаман эрин мактыйт.

Жери жоктун – эми жок, эми турмак жеми жок.

Жеримде жээрде сакал бий элем, эми жети саткан кул болдум.

Жерин саткан эл онолбойт, элин саткан эр онолбойт.

Жерин сүйбөс эл болбойт, элин сүйбөс эр болбойт.

Жеринен ажыраган жети жыл ыйлайт, элиnen ажыраган өлгөнчө ыйлайт.

Жеринен азганга жети жыл жер тийбейт.

Жеринен ооган жүк онолбойт.

Жеринен ооганга жети жылы конуш жок.

Жесе да, жебесе да бөрүнүн оозу кандуу.

Жетегинде болбосо, жетелеген не болот!

Жетек жеткирет, чагым өлтүрөт.

Жетеси жокко жети күн айт.

Жетеси жокту жетелесе билбейт, акылы жокту алдаса билбейт.

Жетесиз жеме менен онолбойт.  
Жетесиз жети уулун болгончо, эстүү бир кызын болсун.

Жетесизге кеп айтсан, беттен алыш аркырайт.  
Жетесинде болбосо, жетелесе жетилбейт.  
Жети атасын билбеген кул.  
Жети баштуу ажыдаардан коркпо, эки жүздүү адамдан корк.

Жети күндүк жаандан желип өткөн суу артык.  
Жети күндүн бири – өлүм.  
Жети өгүздүүнүн жалгыз өгүздүүгө күнү түшүптур.

Жети өлчөп бир кес.  
Жети элдин тилин бил, жети түрлүү илим бил.  
Жетиле элек наадандан жетектеген ат жакши.  
Жетим – жетиilet, жерге – кошулат.  
Жетим бала жазганчаак, жетесиз бала мактанчаак.  
Жетим бала кекчил, жесир катын элчил (же эмчил).

Жетим да торолор, заман да онолор.  
Жетим жүрүп жетиilet.  
Жетим өз киндигин өзү кессет.  
Жетимге көк жөтөлдүн кереги жок.  
Жетимдин акысы – тозоктун оту.  
Жетимдин акысын жебениз – тынч жатамын дебениз.

Жетимдин желкеси кыйык.  
Жетимдин карды жети кат.  
Жетимдин сүйгөн тамагын ким берет.  
Жетинин бири кыдыр (же кызыр).  
Жеткен жети муштайт, жетпеген бир (эки) муштайт.

Жеткен кесек менен, жетпеген тезек менен.  
Жеткендөн – калтек, жетпегендөн – мантек.  
Жеткилен бийик жол болбойт, жәэнтага әл болбойт.

Жетпеген – жекчил, жетим кекчил.

Жетпести қууба, келбести күтпө.

Жибек мұнөздүү жигит журтка жагаар, жылан мұнөздүү жигит журтта калаар.

Жибекти туталбаган жұн қылат, катынды күтө албаган құн қылат.

Жибектин түйүнүн өз чечет, жигиттин көнүлүн кызы чечет.

Жигит бир сырдуу, қырк (төрт, сегиз) қырдуу болот.

Жигит болсоң төп болгун, убадага бек болгун.

Жигит болсоң шок бол, шок болбосоң жок бол.

Жигит өзү менсинет, жигитти ким тенсинет.

Жигит өлөр жерине құлуп барат.

Жигит терени – көк иirim көлдөй, жигит күчтүүсү – каптаган селдей.

Жигит үйдө туулат, жоодо өлөт.

Жигит әлин сагынат, булбул үнүн сагынат.

Жигитке бир сыр, жети қыр керек.

Жигитке жар кымбат, намыс менен ар кымбат.

Жигитке жетимиш түрлүү өнөр аз.

Жигитке намыс кымбат, ар кыйын.

Жигиттин сөзү өлгөнчө, өзү өлсүн.

Жигиттик желип өтөт соккон желдей, карылык каршы келет казган көрдөй.

Жигиттик өттү ашкан белдей, карылык келди казган көрдөй.

Жигиттин аттан айрылганы – канаты кайрылганы.

Жигиттин жумшаган күчүн сураба, бүтүргөн ишин сура.

Жигиттин көгү – әр, аялдын көгү – жер.

Жигиттин куну – жұз жылкы, ары – мин жылкы.

Жигиттин өзү жакшы болсо, тегин сураба.

Жигиттин өзүнө караба, сөзүнө кара.

Жигиттин сөзү өлгөнчө, өзү өлсүн.

Жигиттин түзүн (же сырын) айтпай, ишин айт.

Жигиттин уялганы – өлгөнү.

Жиксиз жерден жел чыкпайт.

Жип кессен – узун кес, кеп салсан – кыска сал.

Жип үзүлсө жүк чачылат.

Житкен окту, аткан ок табат.

Жоболондуу эл болбойт, жоодон качкан эр болбойт.

Жоболондууга жолдош болбо.

Жоголгон байланыштын орду толсо да, жоголгон убакыттын орду толбос.

Жоголгон бычактын сабы алтын.

Жоголуп табылган мал олжо, ооруп айыккан жан олжо.

Жогору барсан бөрү жейт, төмөн түшсөн ууру алат, орто жерден чыкпай жүр.

Жоготуу – тапкычтыкка үйрөтөт.

Жойпу дос ишке жарабайт, мыкты күчүн аябайт (кээде; жойпу дос ишке жарайт, мыкты дос күчүн аайт).

Жойпу наадан – жоодон жаман.

Жойпулук эмне дедирбайт, жокчулук нени жедирбайт.

Жок азабын бар сезбес да, ач кадырын ток билбес.

Жок болсо, баарына көнөт.

Жок болсо, март да бере албайт.

Жокко дабаа (амал) жок.

Жокко суу да жок, алыш ичер идиш да жок.

Жокко туз да жок.

Жоксуз жалтаң, жондуу балтан.

Жокто байдай сыйлагын, бай малынан түнүлсүн.

Жоктон бар болор, бардан жок болор.

Жоктон барды жараткан адамдын акылы.

Жоктон бары артык.

Жоктон көрө жогору.

Жокту жок издеген табат, жолдошу шайыр болсо, жолоочунун кумары канат.

Жокту керек таптырат, өйдө-төмөн чаптырат.

Жоктук уят эмес, токтук мурат эмес.

Жоктун бары болот, арыктын семизи болот, ачтын тогу болот.

Жоктун бир арманы бар, бардын мин арманы бар.

Жоктун жайын жакыр билет.

Жоктун жону катуу, өгүздүн (буканын) мойну катуу.

Жокчулук жоомарт элдин демин кесет.

Жокчулук таштан да катуу, оорулук зындандан да оор.

Жокчулук эрди жоботот.

Жол азабы – көр азабы.

Жол airy болсо иттин башы канғы болот.

Жол атасы – туяк, сөз атасы – кулак, суу атасы – булак.

Жол бирге болсо да тагдыр башка.

Жол кууган казынага жолугат, кеп кууган баалаага жолугат.

Жол кыскарткан сөз.

Жол салсаң – өтөсүн, оп казсан – түшөсүн.

Жол тагдыры – эл тагдыры.

Жол тапканча жолдош тап.

Жол үстүндө жоокер тыныкпайт.

Жолборс (арстан) изинен кайтпайт, жигит (кээде баатыр) сөзүнөн кайтпайт.

Жолборс терисин кийгендин баары баатыр эмес.

Жолборс чабуу эр данкын чыгарат.

Жолборс чапкан алп – ал колбашчы.

Жолборс чапкан эр – жоону чабат.

Жолборс ырсайса, күлүп жатат дебейт.

Жолборстун баскан изин ит баспайт.

Жолборстун жаткан жерине ит жатпайт.

Жолбун ит жолуккандан таяк жейт.

Жолго чыксаң – шайлан, бел курунду (же боон-ду) байлан.

Жолго чыксаң жол азыгың мол болсун.

Жолго чыксаң жолоочунду шайлап ал.

Жолго чыксаң камдан, жоо жарагың байлан.

Жолдо жүрсөң, жортуп жүр.

Жолдо тамактын оордугу жок.

Жолдон келип, тон меники дейт.

Жолдон тайган кыз колдон таят.

Жолдон чыксаң да, көптөн чыкпа.

Жолдош болбо айгакка, мұдүрүлтөт тайгакка.

Жолдош болбо коркокко, жүқ артпагын торпок-ко, иш кылдырба чоркокко.

Жолдош болсоң айгакка, мұдүрүлтөт тайгакта.

Жолдош болсоң жаманга, жүзүң окшойт са-манга.

Жолдош болсоң куу менен өмүр өтөт доо менен.

Жолдош болсоң қууга, башынды салар чууга.

Жолдош таппаган эр азат (өксүк), башчысын таппаган эл азат (өксүк).

Жолдошту жол айрат.

Жолдоштун шагы сынганча, болбостун багы сынысын.

Жолдошу көптүн олжосу көп.

Жолдошу шайыр болсо, жолоочунун кумары канат.

Жолдошуна күйбөгөн жоого түшөт.

Жолдошун жаман болсо, алыс жолдо түн катпа, аялың жаман-болсо, киши алдында үн катпа.

Жолдошунду жонуна, оорубаса мойнуна көтөр.

Жолду баскан арбытат.

Жолду билбес жол бузаар, тилди билбес тил бу-заар.

Жолдун тегизин бил, сөздүн негизин бил.

Жолдуу ишке жонунду тоз.

Жолоочу ат жалына казан асат.

Жолоочу болсо – атын ал, жортуулчу болсо – башын ал.

Жолоочу болсон жол мына, жортуулчу болсон кол мына.

Жолоочу жол менен, жортуулчу эл менен.

Жолоочулукта эрөөн жок.

Жолоочуну ээрчип ит өлөт (кээде убара).

Жолоочунун азыгы жолунда.

Жолоочунун бай экенин ким билет, кул экенин ким билет?

Жолоочунун жолдогусу – жакшы, жолдо болбо со – үйдөгүсү жакшы.

Жолоочун кечиксе – сүйүн, жортуулчун кечиксе – күйүн.

Жолун таап ырдаса, кубаныч экен ыр деген.

Жолун тапкандын кирешеси жүз эсе.

Жолун болуп таамай чыкса эсебин, унутулаар кыйындыктар, кечээгин.

Жолун жаман болсо да, жолбашчың жакшы болсун.

Жомоктон курсак тойбойт, кулак кубанат, көнүл тоет.

Жоо аяган – жаралуу, эри өлгөн катын – каралуу.

Жоо жакадан, бөрү этектен алганда әр жигитти ошондо көр.

Жоо жакаласа, бөрү этектер.

Жоо кадырын жоо билбейт, оору кадырын соо билбейт.

Жоо капыстан чабат, өлүм суратпай келет.

Жоо качканда баатыр көбөйөт.

Жоо келгенде – баатыр бол, доо келгенде – акыл бол.

Жоо кеткендөн кийин кылышынды ташка (бокко) чап.

Жоо кыстаса баатырга бар.

Жоо малынын тезеги пайда.

Жоо менен кармашкан жолдошун жолго таштабайт.

Жоо сырын жоо билет.

Жоо түбү – эл, жар түбү – кечүү.

Жоо чапкан алпка айып жок.

Жоого барсан баарың бар, доого барсан бириң бар.

Жоого жаныңды берсен да сырыңды бербе.

Жоодон алып качкан жан арам.

Жоодон корккон жолдошун сабайт.

Жоокер жараксыз болбойт, ырчы комузсуз болбойт.

Жоокерге тон тиге албаган жар – жоо босого-сунда күн.

Жоолашкан эки журттун кыйыры ыйык.

Жоолашкан эки элди биритириүү үчүн кайраттуу кол керек, акыл дагы мол керек.

Жоолук да болсо жолго ийги.

Жоолук кызга жарашса, кайненеси жакшы чыгат.

Жоомарт – алкыш алат, саран – каргышка каталат.

Жоомарт кол – күчтүү колдон жакшы.

Жоомарт менен калыстын төрт аягы кыбыла.

Жоомарттын жайы бейиште, сарандар калат кейиште.

Жоон сүзүлөт, ичке үзүлөт.

Жоону сайса эр сайды, аты калды Манаска.

Жоону таап ал, жоошутуп чаап ал.

Жоонун жайын баатыр билет, жокчулуктун жайын бакыр билет.

Жоонун кырк амалы болот.

Жоонун сыртында болбо, ичинде бол.

Жоонун түбү эл болоор, тоонун түбү бел болоор.

Жоон мыкаачы болсо, аны кутургандык женет.

Жоор семирсе баш бербейт, жаман сүйлөсөө сез бербейт.

Жоорду чымын ырбатат.

Жоордун жайын жакыр билет, жокчулуктун жайын бакыр билет.

Жоош төө чууда аларга жакшы.

Жооштон жоон кеп чыгат.

Жорго жолду арбытат, жокчулук эрди карытат.

Жорго жоого жарабайт, молдо доого жарабайт.

Жорго жүрүшүнөн баа болот, жаман жүрүшүнөн кул болот.

Жорго минген жолдошунан айрылат, көп жашаган курдашынан айрылат.

Жорго минген менен жолдош болбо, жоболондуу менен айыл конбо.

Жорго мингенге жолдош болбо.

Жоргодон жорго чыкса төрт аягы тыбырайт, чеченден чечен чыкса оозу-мурду кыбырайт.

Жоргодон туулган жорток бар, баатырдан туулган коркок бар.

Жорголуу менен жол жүрбө, жол жүрсөң мол жүрбө.

Жоргонун баркын мингенде билерсин, жакшынын баркын өлгөндө билерсин.

Жоргонун тери кургабайт, эркенин жашы кургабайт.

Жоргон мыкты болсо төшкө сал, ишиң катуу болсо әлге сал.

Жорто (жүрө) албаган жол бузат, айта албаган сез бузат.

Жортсоң – жол аларсың, жолугушсан – сез угаарсын.

Жортуп жүрсөң – жол өнөр.

Жортуулда жоокердин жоосу – уйку.

Жортуулчунун башы жолдо калат.

Жору бар жерде тарп калбайт.

Жору тарпка конот, чымын майга конот.

Жору тарпка тойсо, чарбакты әнсейт.

Жору, жору, жорумун, аты күштүн зорумун, беш тырмагым жогунан аты күштүн корумун.

Жоруга томого кийгизгендей.

Жорулуу жерде тарп калбас.

Жорунун өзү тоодо болсо да, көзү бөксөдө.

Жосунсузга жорго мингизсе (кээде минген да) жараашпайт.

Жөжөнү күзүндө санайт,

Жөн билгини жумшасаң акыл үйрөтпө.

Жөн сурамак изаттан, ат сурамак келбеттен.

Жөндөмсүз адам – мөмөсүз дарак.

Жөнекөйлүк – салабаттуу жакшы салт.

Жөнү жок багыныш баатырлардын салты эмес.

Жөнү жок багыныш эр жигитке өлүм менен тен.

Жөө жайын жакыр билет.

Жөө жүргөнчө төө минген жакшы.

Жөө жүрүп ырдаганы курусун, өгүз минип жыргаганы курусун.

Жөө калган эр – канаты жок карга.

Жөө калганча ат кадырын билбес, ач калганча аш кадырын билбес.

Жөөнүн топосу чачылбайт, жалгыздын сөзү етпөйт.

Жөөнүн ырысын (энчисин) аттуу жебейт.

Жөргөмүштүн жөтөлгөнүн билген неме бүргөнү такалап минет.

Жүбайы ажылдаак жубун кажылдаак кылат.

Жүгүмдүү сөз угумдуу.

Жука жерден жыртылат, ичке жерден үзүлөт.

Жулук ууру журттан айлансын.

Жумурткадан кыр тапкан кудайым.

Жумурткадан кыр таппайсын, унчукпагандан сыр таппайсын.

Жумуру башка бир өлүм, эрте-кечи – баарыбир.

Жумуру башта нелер жок.

Жумурунда уузу жок өмүрүндө тойдум дебейт.

Жүмушка жалкоо адамдан жумуртка берген тоок артык.

Жүмушка кубанып барсан, сыймыктанып кайтасын.

Жүмуштан качып жашынган жаман, жалкоолук күчөп, ашынган жаман.

Жүмуштун көзүн тап, кыйышкытын тегин тап.

Жүмшак айткан месел сөз муз жүрөкту эритет.

Жүмшак жыгачты курт басат.

Жүмшак орун қанчалык термелтсе, киши ошого көнөт.

Жупуну – жугумдуу, сыпайы – сүйкүмдүү.

Журт аймагы (кәэде арасы) кен, аалам менен тен.

Журт арасы – темир талкуу.

Журт арасын атанаң арам сийдик уулу бузат.

Журт жалгасын, журт ичинде жакшыны жалгасын.

Журт кечээ кубарса, бир күнү көгөрөт.

Журт кыйырын күзөткөн алп кеткенде өз жоолашаар, душман көк ташка кылышын жанаар.

Журт мазар, журттан качкан азар.

Журт тамырынан әл тамыры көп.

Журтка жек көрүнгөндү кудай жек көрөт.

Журтту жалгасын, журт ичинде бечара бизди жалгасын.

Журттун ынтымагына балта чапкан бузукуну журт алдында мууздайт.

Журту тириүнүн өзү тириүү.

Жутаанак төө жабуусун жалмайт.

Жуталан жылы ит семиз, тумоолуу жылы молдо семиз.

Жуткан – жумурда, ичкен – ичегиде.

Жуткан жутабайт.

Жуурат ичкен кутулат, жугунду ичкен тутулат.

Жуурат төгүлсө жугу калат.

Жуучулукка кордук жок, элчиликке өлүм жок.

Жүгү уйда болсо да, дымагы төөдө.  
Жүгүргөн албай, буюрган алат.  
Жүз – жүрөктүн күзгүсү.  
Жүз дос – аз, бир кас – көп.  
Жүз жолу айткандан бир жолу көргөзгөн жакшы.

Жүз жолу уккандан бир жолу көргөн жакшы.  
Жүз сом акчаң болгуча, жүз жолдошун болсун.  
Жүз сөздү бир сөз токтотот.  
Жүз, жүзгө жеткенде күдәрүндү үз.  
Жүзгө жет, мүдөөм кет.  
Жүздөн – бирди, минден – онду танда.  
Жүздөн бирөө – чечен, минден бирөө – көсөм.  
Жүздөн күлүк, минден тулпар.  
Жүздүн көркү – сакал, сөздүн көркү – макал.  
Жүзүм бар уялам, жүрөгүм бар корком.  
Жүзүмүн жеп багын сураба.

Жүйөлүү сөз – жүйөсүн табат, жүйөсүз сөз – ээсин табат.

Жүйөлүү сөз жүлүнгө тиет.  
Жүйөсүн таап жумуш кыл, жерин таап тыным кыл.

Жүктү лөк (кәэде нар) көтөрөт, мәэнетти эр көтөрөт.

Жүктүн оорун нар көтөрөөр, сөздүн оорун эр көтөрөөр.

Жүктүн өз тени, тентуштун өз кеби болот.  
Жүр, жүр.. ат өлтүрөт, «сал, сал» күш качырат.  
Жүрбөгөн атка «чу» деген дем (кәэде сеп).  
Жүргөнчүмдү жел билет, конгонумду сай билет.  
Жүрө албаган жол бузат, айта албаган сөз бузат.  
Жүрөгүм күйгүчө, билегим күйсүн.  
Жүрө-жүрө көбөйтүп, жүгүргөмүн тайымдан.  
Жүрөк бирди сүйөт, көнүл минди сүйөт.  
Жүрөк жүктүү сандык: эп көргөнүн да, жек көргөнүн да батырат.

Жүрөк менен кан бирге, жұлұн менен жан бирге.

Жүрөк ооруса, жұлұнгө доо кетет.

Жүрөк сыры тилден чыгат.

Жүрөк сырын көз билдирет.

Жүрөккө доо кеткенче, өзеккө өрт кеткен жакшы.

Жүрөккө жакын алба, жибитип алда.

Жүрөктөгү сыр жүздөн байкалат.

Жүрөктөй үйдөн, жұлғөдөй тұтұн.

Жүрөктөн чыккан сөз жүрөктөн орун алат.

Жүрөктөн чыкпай, жүрөккө кирбейт.

Жүрүм-турум ар кимдин жүзүн көрсөтө турган күзгү

Жыгач кессең узун кес – кыскартыш оңой, темир кессең кыска кес – узартыш оңой, кейнөк бычсан кенен быч – кичиртиш оңой.

Жыгач ким жагаарын билет, мал ким багаарын билет.

Жыгачка мөмө бүткөн сайын салбырайт.

Жыгачты курт чиритет, элди өсөк иритет.

Жыгачтын баары тез болбойт, сарынын баары жез болбойт.

Жыгачтын жумшагын курт жейт, адамдын жумшагын адам жейт.

Жыгачтын ийрисин тезге салса түзөлөт, жолдошундун ийрисин кепке салсан түзөлөт.

Жыгылган күрөшкө тойбойт.

Жыгылган оогонга күлөт, жыртық тешикке күлөт

Жыгылгандын үстүнө жұдұрүк (муштум).

Жыгылсан жер көтөрөт.

Жыгылсан нардан жыгыл, (жез) буйласын кармай жыгыл.

Жый албаган жыйынга шүмшүк, асырай албаган айылга шүмшүк.

Жыйноочу бармакка басып, тырмакка кысып жыйнайт.

Жыкмак бар, баштан аттамак жок.

Жыл дегениң, жылгадан аккан суу.

Жыла баскан жылманын кеби жылуу, ичи ала (кээде арам).

Жылан ийри сойлосо да, ийнине түз кирет.

Жылан кээде чагат, ушакчы (тажаал) күндө чагат.

Жылан өз уусунан өлбөйт.

Жылан өлтүрөйүн десе, таш алыш бербейт.

Жылан чакпай, жылкы теппей.

Жыланга чактырган аркандан коркот.

Жыландаи ийрилип башталса, шоонадай чубалып бүтөт.

Жыландан сыр сураса, чаяндан калыс кылат.

Жыланды жылан чакпайт.

Жыланды үч кессе да кескелдирикче алы бар.

Жыландын сырты жумшак болсо да, ичи заар.

Жыландын териси кооз, тиши -уу.

Жыландын тышы жумшак болсо да ичи заар.

Жыландын уусу – тишинде, жамандын уусу – ичинде.

Жыландын уусу башында, бейкамдын (жалкоонун) жоосу кашында.

Жыландын уусунан айыкса болот, ушакчынын уусунан айыгыш кыйын.

Жыланачка тон бербей, кымкапты кантип киеzin, ач калганга аш бербей, тамакты кантип ичесин.

Жыланаяк сууга баатыр.

Жылгын жарыбайт, тамын саткан марыбайт.

Жылдаш катын – сырдаш.

Жылдыздар жайнаган түн сонун, жылтышып тердеткен күн сонун.

Жылдыздын көбү – асмандын көркү, билимдин көбү – акылдын көркү.

Жылдырма оосурактын жыты жаман.

Жылкы – берен, жылкы баккан – эрен.

Жылкы аласы – тору ала, сыртынан таанылат, адам аласы – ичинде, баамчылар жаңылат.

Жылкы жайлоодо семирет, бордогусу байлоодо семирет.

Жылкы кашынышканча (кишенешкенче), адам сүйлөшкөнчө (көрүшкөнчө).

Жылкы кишененишп, киши сүйлөшүп таанышат.

Жылкы кишиге канат, төө кишиге күч.

Жылкы семирсе, жылкычы сүйүнөт.

Жылкы суудан калбасын.

Жылкы, жылкы, жылкыдыр, жылкы элдин (эрдин) мұлкүдүр.

Жылкыга жыландај уул жарайт.

Жылкыда жая, жал болсо, койдо козу, куйрук бар.

Жылкыдан качыр, мусулмандан капыр туулат.

Жылкыдан оосон жалын карма, уйдан оосон мүйүзүн карма, адамдан оосон оозунду карма.

Жылкыны имерсе, качаган жылкы өзү эле четьке чыгат.

Жылкынын көркү желеден, баланын көркү энеден.

Жылкынын куту жалында, аарынын куту балында.

Жылкына карап ышкыр, мурдуңа карап бышкыр (кәэде алыңа карап иш кыл).

Жылкычы болгой бәэ багат, жылас болгон төө багат.

Жылкычы болуучу уул әэрде уктайт, әэрде уктоочу уул әл багар.

Жылкычы кадик адис болбосо, жоого минер ат жок.

Жылкычы шашат, маалы келгенде таң атат.

Жылкычынын бир көргөнүн хан, бир көргөнүн ит көрбөйт.

Жылкычынын жыйнаганы жубан үчүн.  
Жылуу келген душманды суук чыгарба.  
Жылуу сөз аязда ысытат, суук сөз ысыкта муз-  
датат.

Жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат.  
Жылуу сөздөн ыйман, дил эрип турат.  
Жылуу сөздү жылан да билет.  
Жылуу сөздүн таасири да күчтүү.  
Жылуу, жылуу сүйлөсөн, жылан ийинге кирет,  
катуу-катуу сүйлөсөн мусулман (кээде каапыр) дин-  
ден чыгат.

Жылуулук – от бар жерде, сулуулук – кал бар  
жерде.

Жылуунун муздашы – бат, муздактын жылы-  
шы – кымбат.

Жылуусу жок тон курусун.  
Жылымчы сөздүн жыты жаман.  
Жылып консо жылкы сүйүнөт, жылбай отурса  
катын сүйүнөт.

Жыргаганымдан жылкычы болуптурмунбу.  
Жыргалдын ана башы денсоолук.  
Жыргоонун да жыласы бар.  
Жыртык ийненин кереги тиет.  
Жыртык тешикке күлөт.  
Жыртык тондуу күрөшчөөк.  
Жыртык үйдөн кыйышык түтүн чыгат.  
Жыртык үйдү жел табат, калпычы сөздү эл та-  
бат.

Жыртыкка жамак табылат, дартка дабаа табы-  
лат.

Жээн келгенче жети бөрү келсин.  
Жээн эл болбойт, желке таз (кээде тон) болбойт.  
Жээндин жээни, желкенин тону (жыты тууган).  
Жээринди майда чайна, айтаарынды мыкты  
ойлон.

Жээрине келгенде жети кабат бөрү элен, жебе-  
сине келгенде жин окуган молдо элен.

### 3

Зайыпсыз алдында ашың даамсыз, тузсуз да, узун колуң кыска, каруусуз.

Зайыптарсыз ак ордо каранғы да, ак шейшептүү калың жууркан суук.

Зайыптын мыктысы эрге да, элге да жагат.

Залим менен жакын болсоң, башың жерге ки-рер.

Заман өзгөрсө, салт өзгөрөт (Замандын түрүнө карап салт да өзгөрөт).

Заманы бирдин амалы бир.

Заманы жакшы болсо, карысы жаш болот.

Заманы кандай болсо, эли-журту ошондой бо-лот.

Заманына карай амалы.

Заманына карай құлқұсү, тоосуна карай тұлқұсү.

Заманың бәрү болсо, бәрү бол.

Заманың кандай болсо, бәркүндү ошондой кий.

Заманың сокур болсо, көзүндү кыс.

Заманың тұлқұ болсо тұлқұ бол, бәрү болсо бәрү бол.

Зарыл ишиң жок болсо, Зардалыда эмнең бар.

Зарылдың пулу күйөт.

Зер кадырын зергер билет, суу кадырын сууса-ган билет.

Зергер билет зер сырын, дыйкан билет жер сы-рын.

Зоонун кысығынан чыккан булак тунук аты-рылат.

Зор адамга жакшы адам сөзү менен тенелет, бар адамга жок адам күчү менен тенелет.

Зор иште жаның чыкса да данкың калат.

Зор иштер жөнүндө баарыга бирдей жага ал-байсың.

Зулум эшиктен кирсе, ырыс тұндұктөн чыгат.

Зор иштер жөнүндө барыга бирдей да зор мокочо жолугат.

Зорго сыйынсан, кудайга сыйын.

Зордоп өпкөн, жел өпкөн.

Зордук кылба жесиргө, зомбулук кылба жетимге.

Зордукчуга мал жокпу.

Зордукчуга тендиқ жок.

Зордун да зору бар.

Зордун түбү кор болот, байдын түбү ачка өлөт.

Зордукчуга тендиқ жок.

Зулум эшиктен кирсе, ырыс түндүктөн чыгат.

Зыкым бай кедейден жарды.

Зыкым бай кедейден жарды.

Зыкым марттан качат, ичи тар коноктон качат.

Зыкымдык соолукка зыян, жөөлүк өмүргө әм.

Зыңбыйып жүрүш үчүн да тирек керек.

Зәэндүү сүйүнтөт, кежир күйүнтөт.

## И

Издеген ийгилик табаар, издебеген ачка калаар.

Издеген табат, сураган алат.

Издегенди ийгилик коштойт.

Издене бергенден из калат.

Изденип калсан – табасын, көздөп калсан – аласын.

Изденүү – ийгиликтин жолу.

Изи барды издеш оной.

Изилдегенде ар нерсенин жолу табылат.

Ийгилик кетпесин, жамандык жетпесин.

Ийгилик менен мүчүлүш – тизгиндеш.

Ийгилик үстүндө пейлинди тарытпа, иш үстүндө көнүлүндү иритпе.

Ийгиликке – сүйгүлүк.

Ийгиликтин әрте-кечи жок, көрүнгөн тоонун ыраагы жок.

Ийибеген эмчек болбайт.  
Ийибес эмчек болбос, кейибес адам болбос.  
Ийик десе жалт берет, талкан десе тап берет.  
Ийилген башты қылыч кеспейт.  
Ийилгенге ийилгин – атандан калган күл эмес,  
какайганга какайғын – падышанын уулу эмес.  
Ийинге кол салганда, жыландын уусун эсте.  
Ийкемдүгө иш даяр.  
Ийменчиктик кыз-келинге жарашат, күймөн-  
чүлүк дин колун байлайт.  
Ийменчәэк болсо боз балдар сүйгөнүнөн кур ка-  
лат.  
Ийменчәэктик кыз-келинге жарашат.  
Ийне – көзүнөн, уй – мүйүзүнөн, адам – сөзүнөн  
сынат.  
Ийне өткөн жерден шоона да өтөт.  
Ийне сая албаган ийне тандайт, учук саптай ал-  
баган жип тандайт.  
Ийнеге учук керек.  
Ийнедей тешиктен шоонадай шамал кирет.  
Ийнени капка салып ката албайсын.  
Ийненин көздүү учу колго сайылбайт.  
Ийненин чөпкө түшкөнү – жоголгону.  
Ийри жыгач түз болот – тезге салып мордосо  
(же сомдосо), душманына кор болот – өз тууганын  
кордосо.  
Ийри отуруп түз кенеш.  
Ийри таяктын көлөкөсү түз болбайт.  
Ийри терек жанына түз терек жаталбайт.  
Ийри тумшуктун ырысы кайыптан.  
Илбирс изинен кайтпайт, жигит сөзүнөн кайт-  
пайт.  
Илгери баардын ити чөп жейт, кедери кеткен-  
дин келини ууру қылат.  
Илгеркинин алпы көп, алпынан да калпы көп.  
Илгеркинин алпы көп, алпынан да калпы көп.

Илгеркинин жакшысы журттун камын жейт,  
эмдигинин жакшысы өзүнүн кара жанын жейт.

Илдет кетсе дагы адат кетпейт.

Илим – акылдын кайрагы (кәэде кайрыгы).

Илим – ийне менен кудук казгандай.

Илим – окуу булагы, билим – өмүр чырагы.

Илим – турмуш чырагы, өнөр – элдин куралы.

Илим – әлге, суу – жерге (жагат).

Илим – элдин көркү, токой – жердин көркү.

Илим акылдын кайрагы.

Илим албай мактанба, өнөрлүү болбой баптанба.

Илим алуу – ийне менен кудук казгандай.

Илим башка жугат, кына ташка чыгат.

Илим өнөрсүз болбайт, күш канатсыз болбайт.

Илим тозбогон кудук, билбеген киши – дудук.

Илимдин падышасы – акыл, сөздүн падышасы – макал.

Илимдүү баштайт, илимсиз ээрчийт.

Илиний иште ар бир минута тагдыр чечүүгө жарайт.

Иләэндинин малы көчкөндө жоголот.

Инек баштаса – ийри жарга, өгүз баштаса – өлөн-дүү сазга.

Инек көзүн сүзбөсө, бука мурунтугун үзбөйт.

Иниси бардын – ырысы бар.

Иниси жакшы болсо, аганын ырысы.

Иренине карасаң – күндөй, ишине карасаң – түндөй.

Иретсиз иште ийгилик жок.

Ириген ооздон чириген сөз чыгат.

Ирээтсиз иште ийгилик жок.

Ит – тойгон жеринде, күш – конгон жеринде, ат – көнгөн жеринде, эл – туулган жеринде.

Ит – үйдүн кулагы, бала – үйдүн чырагы.

Ит агытып, күш салмак мұнұшкөрдүн кесиби.

Ит адамга жолдош, ошон үчүн атын койгон Жолборс.

Ит айылчы болсо, бөрүнүн жолу болот.  
Ит ала болсо да, бөрүнү көрсө биригет.  
Ит алы жеткенин талайт.  
Ит арабанын астында жүрүп, «мен тарттым»  
дейт.  
Ит баксан мыкташ бак, кой алдыrbайт ууруга.  
Ит бир күнү бок жебесе, башы ооруйт.  
Ит бок жеп жан сактайт.  
Ит жадаса үрөт, киши жадаса күлөт.  
Ит жакшысы – сырттан.  
Ит жакшысы ичик табат, ит жаманы киши ка-  
бат.  
Ит жакшысын «чык» дебейт.  
Ит жалдаган суу кечпейт.  
Ит жаманы бороондо кычайт.  
Ит жаманы үрөөнөк.  
Ит жандаган сууга кетет, эр жандаган муратка  
жетет.  
Ит жарасын жалап сакайтат.  
Ит женгенин талайт.  
Ит жыйыны бирикпейт.  
Ит заңы дары болсо, дарыянын башына чыгат.  
Ит итаягын жаламайынча алымсынбайт.  
Ит иттен көлөкө талашат.  
Ит итти жумшайт, ит күйругун жумшайт.  
Ит иттигин кылат.  
Ит иттигин кылбаса башы ооруйт.  
Ит ичпес ашынан үмүт этет.  
Ит кабышып өлөт, акылсыз чабышып өлөт.  
Ит кайырчыдан корксо, кайырчы иттен коркот.  
Ит коруган жерге чычат.  
Ит кулагын кескенге үйүр.  
Ит күтурса ээсин кабат.  
Ит менен дос болсоң сөөк талашасын.  
Ит менен жеген аш кустурбай койбойт.  
Ит менен куда болсон, жегени менен той берек-  
син.

Ит менен ойносон – үрөсүн, бала менен ойносон – күлөсүн.

Ит мурдуна суу киргенде сүзөт.

Ит начары – үрөнөөк.

Ит өлөөрүндө кайышчыл болот.

Ит семирсе ээсин кабат.

Ит таарынат, ээси билбейт.

Ит төөгө арсылдайт, төө итти барсынбайт.

Ит тумшугуна суу кирмейинче сүзө албайт.

Ит уялашынан коркпойт.

Ит уялса май берсен да жебейт.

Ит үйүр болсо жолборско үрөт.

Ит үрө берет, кербен жүре берет.

Ит үрөт, эр кечирет.

Ит ырысы менен, күш куту менен.

Ит экенин билген сон, таш ыргытып катылба.

Ит эмнеге үрбөйт, түшкө эмне кирбейт.

Ит эрке болсо, ооз жалайт.

Ителги салба, жамандан кепил алба.

Итенген сайын бир боорсок.

Ити семиз, мал арық – жер азганы, ынтымагы болбосо – эл азганы.

Итке бийлик берсе үргөндү унутат.

Итке набат таштасан таттуулугун биле албайт, жаманга жардам кылсан, жакшылыгынды биле албайт.

Итке набат таштасан, таттуулугун биле албайт.

Итке өчөшүп ээсин кектебе, битке өчөшүп көйнөгүндү өрттөбө.

Итке салам бергиче, адамдын аягына жыгыл.

Итке сый жараашпайт.

Итке темирдин кереги эмне?

Итте жәэн жок, букада кайын жок.

Иттей ала болгучча, бөрүдөй көк бол.

Иттен жок, же ит байлаган жиптен жок.

Иттен көлөкө талашканды жалкоо дейт.

Иттердин кордугуна чыдоо кыйын, өлүү оной.

Итти баксаң – сырттан бак, кой жоголбайт ко-  
роондон.

Итти ит дей берсе үй әэсин тиштейт.

Итти каппайт дебе, атты теппейт дебе.

Итти күчүгүм десен, оозунду жалайт.

Итти сыйласан, төрдү (же килемди) булгайт.

Итти эркелетсен да, таягынды таштаба.

Иттин акмагы күндүз үрөт.

Иттин ачуусу жонунан, аттын ачуусу кулагынан.

Иттин башын сыласан, өзүндү кабаар.

Иттин жаманы күчүктү талайт.

Иттин ичине сары май жакпайт.

Иттин тойгон жери бар, турган жери жок.

Иттин тумшугуна суу жеткенде сүзөт.

Иттин ырылдашканы – амандашканы.

Иттин әэси болсо, бөрүнүн тенири бар.

Иттуү конок батпайт, биттуү конок батат.

Ич ооруну билүү кыйын, оорулууну багуу кы-  
йын.

Ичегиси үзүлгөн – ичинен жалганат.

Ичер ашы жоктун, үрөөр ити да жок.

Ичер суусу түгөнгөн киши өлөт.

Ичердин ырысын ичпес ичет.

Ичи жаманды ит қабат, пейли жаман ниетинен  
табат.

Ичи оорулуу күлкү сүйбөйт.

Ичи тар адам арызчыл, ичкич адам карызчыл.

Ичи тар итине бок бербейт.

Ичи тар көралбайт, ушак айтпай жүралбайт.

Ичи тар кыянаттыкты ойлойт, илберинки сый-  
лаганын койбайт.

Ичи тарга дүйнөнүн кендиги көрүнбөйт.

Ичи тардан ийне артпайт.

Ичи тардан итине жугунду артпайт.

Ичи тарды ит қабат.

Ичи тардыктан өткөн чабалдык болбойт.

Ичи тардын итине сөөк (жугунду) артпайт.

Ичи тардын иши жүрбөйт, жаман кемчилигин билбейт.

Ичи тардын иши тар.

Ичин құйсө туз жала.

Ичин ооруса, тамагынды тый.

Ичип арактын көөнүн алган, кусуп қудайдын көөнүн алат.

Ичип берүүчүгө ченеп берүүчү бар.

Ичке жерден үзүлөт.

Ичке үзүлөт, жоон сүзүлөт.

Ичкенге аш берем, ичпегенге кара таш берем.

Ичкенге бар, иштегенге жок.

Ичкенде тойбогон, жалаганда тоймок беле.

Ичкенде, жегенде сиздикинде бололу, ойногондо, күлгөндө биздикинде бололу.

Ичкендин даамы кусканда (эртеси) билинет.

Ичкени ирим, жегени желим.

Ичкенин кускан – чабалдын иши, бергенин алган – жамандын иши.

Ички дүйнөн тазарбаса, эндиқ сүйкөнүп ажарына чыкпайсын.

Ичкилик арты – итчилик.

Ичкилик согуштан жаман чон ааламат.

Ичкиликтек кол бердин – итчиликке жол бердин.

Ичкиликтек мактанды жок, сактанды бар.

Ичкиликтек тойгон энесин тааныбайт.

Ичкиликтин арты кайғы, болбой ичет акылы тайкы.

Ичкүйдүлүк кишилерге мұнәздүү.

Ичпей, жебей бакыл бол, бай болбосон маа кел.

Ичпей-жебей жыйнагын, бай болосун бат эле.

« Ичпейм-ичпейм » деп коюп ичмелек катын түгөтөт, « жебейм-жебейм » деп коюп жемелек катын түгөтөт.

Ичсен – тунукту ич, жесен – бышканды же, сүйлөсөн – чындыкты айт.

Ичтегини тилден бил, тилдегини түрдөн бил.  
Ичен чыккан ийри жылан.  
Иш адамды эмес, адам ишти көркө бөлөйт.  
Иш бар жерде ийгилик бар.  
Иш бүтүргөн кернейчи, балаага калган сурнайчи.  
Иш дегенде жата калган, сөз дегенде тура калат.  
Иш десе ичкен ашын жерге койгон.  
Иш келбegen колунан кырдуусунат, иштегендin ишине тыңдуусунат.  
Иш көп, темир аз, уста көп, көмүр аз.  
Иш кууган ырыска жолугат, сөз кууган кырсыкка жолугат.  
Иш кылдырба чоркокко, жүк артпагын торпокко.  
Иш кылсан акылын менен.  
Иш кылсан артын ойло.  
Иш сүгтөн колдон тоо кулайт, иш качкан колдон куурай да сынбайт.  
Иш тапшырба жалкоого, акыл айтпа чалпоого.  
Иш этсен, аш этесин.  
Ишенбегин тоодо жүргөн кайыпка, сырныңды айтпа акылды жок (же бей акыл жаман) зайыпка.  
Ишенген кожом сен болсон, кепшеген оозунду урайын.  
Ишенген кожон сууга акса – алды-алдыңан тал карма.  
Ишеним – кишиге асса, ишебес киши – көпшөк.  
Ишеним сыймык алыш келет, ийгилик сыйлык алыш келет.  
Ишеним-кишиге асса, ишебес киши – көпшөк.  
Иши алдыңкынын жүзү жарык.  
Иши жоктун ашы жок (же иштебеген тиштебейт).  
Иши жоктун түйшүгү жок.  
Иши жүрүшкөндүн (илгерилегендin) или чөп жейт.

Иши илгери кетердин ити чөп жейт, иши кедери кетердин келини ууру кылат.

Иши илгери кетердин ташы өйдө кулайт.

Иши иттикиндэй, сөзү кишиникиндэй.

Иши көнүлдүү болгондун әгини түшүмдүү болот.

Иши көнүлдүүнүн – әмгеги түшүмдүү.

Иши кыйшык кишинин куну кетер артына, ооруп өлөөр кишинин дабаа болбос дартына.

Иши оңолоордун ити чөп жейт, иши оңолбустун келини ууру кылат.

Иши оңолоордун ити чөп жейт, ташы жогору кулайт.

Иши оңолоордун келини тың чыгат.

Ишин илгери келгенче, итине кош арт.

Ишин қалганча, ашың қалсын.

Ишинди бирөө кылып берсе, колунду кычыштырба. Сөзүндү бирөө сүйлөп берсе, оозунду кычыштырба.

Ишке ашпаган илим – жемишил дарак, ишке ашчу илим инсанды ойго жеткирет.

Ишке келгенде – бала, сөзгө келгенде – баләэ.

Ишке так адам – нак адам.

Ишке чабал тағдырына таарынат.

Ишкер жарнамага тойбоит.

Ишкер иштеп байыйт.

Иштебеген тиштебейт.

Иштебей туруп, тиштәэринди ойло.

Иштеген ийгилик табат.

Иштеген киши карыбайт, карыса да арыбайт.

Иштеген колдон көргөн көз уста.

Иштеген озот, ойногон тозот.

Иштеген тиштейт.

Иштегендин оозу ойнойт, иштебегендин көзү ойнойт.

Иштегениң биз үчүн, үйрөнгөнүң өзүн үчүн.

Иштеги темир чирибейт.

Иштемчил иш санайт, жалкоо күн санайт.

Иштен майнап чыкпаса, алгылыктуу сөзгө та-  
тыбайт.

Иштермандын иши асыл, күжүрмөндүн күчү  
асыл.

Иштесен досун көбөйөт, ушактан касың көбөйөт.

Иштесен каптап аласың, иштебесен ачка ка-  
ласын.

Иштесен көл болот, иштебесен чөл болот.

Иштесен кулча, тиштейсин байча.

Иштесен, тиштейсин.

Ишти сүйсөн, ишмер болосун.

Ишти ыгына карай иште, баланы шыгына ка-  
рай тарбияла.

Иштин агы билбайт, жигиттин багы билет.

Иштин көзүн билген сөзүн билбайт, тили сайра-  
гандын иши жүрбэйт.

Иштин көзүн уста билет.

Иштөө керек жүгүрүп, басуу керек чалкалап.

Иштөө кыйын, сыноо оной.

Иштүүгө убакыт жетпейт, ишсизге убакыт өт-  
пөйт.

## K

Каада-сыйдын ичинен кадырлашкан нарк улуу.

Каалаганын сүйлөгөн кагуу жейт.

Каалоосун тапса кар күйөт.

Каарданган ачуудан алып качкан акыл жакшы.

Каардуу коншундан кутулайын десен карыз бер.

Каары жок кан болбайт, кайгысы жок жан бол-  
байт.

Кабаанак ит тамакка да, таякка да тоёт.

Кабаанак иттен качып өт.

Кабагы жамандын сабагы жаман.

Кабыгы жерден, тамыры колдон.

Кавхар (көөр) жерде жатпас, жакшылық жолдо  
калбас.

Кагаз жазып колу оорубагандын, жумуш жасап  
бели оорубайт.

Кагуу жээр жерге кайрылба, кадырын кетет.

Кагылышта кан өлөт, калаа бузулат, эргишиштэ  
эр өлөт, эриш бузулат, өчөштүктөн өрт чыгат, эл  
бузулат.

Кагыша берсе сый кетет.

Кадик мерген жол кылат каарган бийик ас-  
каны.

Кадыр-барк ар бир инсандын күзгүсү.

Кадырды билген кара аяк.

Кадырласан кадырлашаар, кадыры жоктон баа-  
ры качаар.

Кадырлуу-барктуу жерден тууган-уругун болсо,  
 кара жерде кайык жүрөт.

Кадырманмын деп койкойбо, чакыргандан кал-  
ган сон.

Кадырынды билгин келсе, коншундан карыз  
сурга.

Кажалаң болбой – жут болбойт, караөзгөй бол-  
бой – доо болбойт.

Каз каркылдайт саз жерде, эр баркылдайт тар  
жерде.

Каз, өрдөгү болбосо-балыр капитап көл карып,  
калк кадырын билбесе – кайраттуу туулган эр ка-  
рып.

Каз, өрдөк көлгө таянат, чечендик сөз жөнгө  
таянат, чал-кемпир төргө таянат.

Казак кыргыз бир тууган.

Казан карасы кетет, намыс карасы кетпейт.

Казан толгон аш болсо, буюрганын ичесин.

Казан-аяк кагышат.

Казанга жакын жүрсө көөсү жугат, ууруга жа-  
кин жүрсө чуусу жугат.

Казанга түшкөн аш капка түшпөйт.

Казандагы кайда качат, каптагыга сак болгула.  
Казанчыга мал кайғы, кара әчкіге жан кайғы.  
Казанчының эрки бар (же өз эрки) кайдан ку-  
лак чыгарса.

Казаны башканын кайғысы башка.

Казаны бөлөктүн камы бөлөк.

Казанын сууга салып коюптур.

Казаның жараша чөмүч танда.

Казатта өлгөн – аманат, төшөктө өлгөн – жама-  
нат.

Казга тенелем деп карганын буту сыныптыр.

Каз-өрдөгү болбосо – балыр капитап көл карып,  
калк кадырын билбесе – кайраттуу туулган эр ка-  
рып.

Казы кертип жал чайнап сен да өтөөрсүн дүйнө-  
дөн, кара жарма жалмалап мен да өтөөрмүн дүй-  
нөдөн.

Казына – казына әмес, эл (калк) казына.

Казынын кебин капка сал.

Казысы болот жылкынын каракыяк, бетеге.

Казысы кучак, азуусу бычак.

Кайберендин ач ичегисин ачка жатсан да алба,  
ток ичегисин тоюп турсан да таштаба.

Кайғы – пайдасыз, ый – жардамсыз.

Кайғы адамдын өзүн чиритет, калп адамдын  
сөзүн чиритет.

Кайғы кайғыртат, кайрат жаңыртат.

Кайғы менен күлкү – куйрук улаш.

Кайғы өмүрдү кесет, калп ырысты кесет.

Кайғыга да кайрат керек, кайрат – денсоолукка  
белек.

Кайғыга жендирбegen көнүл сергек, оору-сыр-  
коодон алыс.

Кайғыга өнү азбаган – кайраттуулуктун белгиси.

Кайғыга токтоолук керек, шаттыкка қыраакы-  
лык керек.

Кайғыда да кармана бил.

Кайгыдан картаят, шаттыктан жашарат.

Кайгылуу катын каралуу.

Кайгынын түбү – кара суу, кайгырасын, каласын.

Кайгырганга кайрылган жакшы (сооп).

Кайгысы жок кан болбыйт, азабы жок жан болбыйт.

Кайгысы жок кара сууга семирет.

Кайгысы канча болсо, көз жашы ошончо.

Кайгысы көптүн касы көп, кайгысы жоктун уйкусу көп.

Кайгысыз киши карыбайт, калп айткан киши жарыбайт.

Кайгысызга уйку таттуу.

Кайда барба, мамайдын көрү.

Кайда барса таш тараза тен.

Кайда барсан да, казандын кулагы төртөө.

Кайда болбосун бир өлүм.

Кайда болсон, анда бол, аш бышканда пайда бол.

Кайдан болсо қадигин, ошондо болсун катарын.

Кайдан дешке болобу капыстан келчү қырсыкты.

Кайдан көрдүм кара эшек, жолдон көрдүм жоор эшек.

Кайдан көрсөм, тойдо көрөм.

Кайдыгерде – кайрат жок, камгак жанда – айбат жок.

Каймактан күйгөн колун сүттөн күйбөй коёбу.

Каймактуу кашык, оозго салык.

Каймактын даамын кашык билбейт.

Каймана сөз катуу тийбейт.

Кайнаса каны кошулбайт.

Кайнатпай канынды ичкен, кактабай этинди жейт.

Кайненелүү келин – кадырлуу келин.

Кайрат – дартты женилдетет, кайги – дартты ырбатат.

Кайрат ташты жарат, ушак башты жарат.

Кайраттуу адам калкка башчы болот.

Кайраттуу жүрөк таш жарат.

Кайраттуу карыса да жаштай, кайратсыз жаш болсо да карыдай.

Кайраттуу эрде бак турат.

Кайраттуудан душман тургай, ажал да жалтанат.

Кайраттуунун калпагы да курал.

Кайраттуунун карды ачпайт.

Кайраты бар кишинин – берекеси бар ишинин.

Кайраты жоктун сабыры жок, сабыры жоктун кадыры жок.

Кайратың болсо жүрөктө, кайратың болот билекте.

Кайрылгандан айрылба.

Кайрылып ачар капканды катуу жаппа.

Кайрылып ичер ашына какырба да түкүрбө.

Кайрылыш да болсо жол жакшы, качак да болсо кызы жакшы.

Кайрымдуу карындаш – түгөнбөгөн казына (болот).

Кайрымдуулук кылууну үйрөн.

Кайрымы жок байдан, суусу жок сай жакшы.

Кайсы жактан бороон соксо, ошол жакка калкан тос.

Кайсы жерди жердесен, ошол элдин ырын ырда.

Кайсы жерин ооруса, жаның ошо жерде.

Кайтпасаң берген антындан, рахмат айтат бардык жан.

Кайтып кирээр эшикти катуу жаппа.

Кайык кадыры сууда билинет, төө кадыры чөлдө билинет.

Кайыкка түшсөн, кайыкчы менен касташпа.

Кайын эненин камырынан.

Кайырсыз байдан, ырайымы жок кандан киптап келген сел жакшы.

Кайырсыз катаал хандан көрө, ыргаган жара жакшы.

Кайырчыга кандын иши түшөт.

Кайыры жок байдан кач, паанасы жок сайдан кач.

Как эткен карга, кук эткен кузгун жок.

Какаары болбой кыш болбойт, катыны болбой эр болбойт.

Какаганга муштагандай кылба.

Какаганды муштаба, сокурду жарга кыгтаба.

Какаганды муштаган, өлгөндү көмгөн кыла корбо.

Какайгин машаяктын уулу эмес, эңкейгенге эңкейгин атаңдан калган кул эмес.

Какшык бузат кадырлашты, ушак бузат убадашты.

Какшыкчылдын түбү какшыйт.

Калаалуу коргон бузулса, калаа болбойт ал кайтып, карыган соң жашарбайт, кемпир менен чал кайтып.

Калайык колдогон алп – журт ээси.

Калак кайраттуу болсо, кайык баарына чыдайт.

Калган ишти кар басат.

Калган көнүл – чыккан жан.

Калган көнүл качкан күш.

Калган көнүлдүн музу кетсе да, сызы кетпес.

Калем жазбайт, акыл жазат.

Калем курчу – изденүү менен акылда, достук күчү – бирдик менен жакында.

Калем менен жазганды, балта менен чаба албайсын.

Калемпир ачуу – туз болбойт, катын канышлап сүйлөп – кыз болбойт.

Калжың менен сөз көбөйөр, жанжал менен көз көгөрөөр.

Калк айтса, калп айтпайт.

Калк бар жерде акыйкат бар.

Калк кадырына жетүү кымбат, урмат-сыйдан ажыроо – уят.

Калк ордунда, кан тактысында.

Калк туткасы – кан.

Калкка зобун кылган каргышка калат.

Калкка түзөлбөгөн калыпка түзөлбөйт.

Калкка эп келсе, кан төөсүн соет.

Калктын кадырында бол.

Калкыма нарк болсун, уулума барк болсун деген тура.

Калкымдан айрылдым дегиче, канатымдан айрылдым дегин.

Калкынан азган кор тура, канғыган эр шор тура.

Калкынан азган кор экен, элдүүнүн баары эр экен, элиnen азган жигитке әртөлөп өлүм эп экен.

Калкындын көөнүн калтырба, жетсе да колун жылдызга.

Калоосу жарашса, кар да күйөт.

Калп – дарт, чындык – эм.

Калп – кара кайги төрөйт.

Калп – оору, чындык – дары.

Калп – ырыс кесет (кыркат), кайги өмүрдү кесет.

Калп «ойноп айттым» дейт, ууру «таап алдым» дейт.

Калп адамдын сөзүн бузат, кайги адамдын өзүн бузат.

Калп адамдын сөзүн иритет, кайги адамдын өзүн чиритет.

Калп айткан жарыбайт, какшык айткан марыбайт.

Калп айтпай абийир ачылбайт, кысталбай малын чачылбайт.

Калп айтып жыргайм дегенче, чындыкты айтып азап чек.

Калп айтып пайда тапкыча, чын айтып зыян тапкан жакшы.

Калп жүргөн жерде ырыс жок.

Калп каткырык ыйдан жаман.

Калп көп, чындық бирөө.

Калп менен жыргал көргөнчө, чындық менен азап чек.

Калп менен көйрөндүк – өтө калпыс көрүнүш.

Калп сөз – жандын (кәэде адамдын) душманы.

Калп сөз – куру сөз.

Калп сөз жанга жоо, өткүр (кәэде мокок) бычак ынгыла жоо.

Калп сүйлөгөн каакы.

Калп сүйлөп жашаганча, чын айтып өлгөн жакшы.

Калп сүйүндүргөндөн, чын күйүндүргөн артык.

Калп ырыс кесет, кайғы өмүрдү кесет.

Калп ырыска каршы, өмүргө жоо.

Калпка жакын болсон жалаасы жугаар, казанга жакын болсон көөсү жугаар.

Калпты да эпкелиштирген киши айтат.

Калпты чынтай айтса, чындық чычая качат.

Калпты чынтай, аксакты тындай кылып. (же айтып)

Калптын арты кайғы.

Калптын арышы кыска.

Калптын казаны кайнабайт, дасторкону жайна-байт.

Калптын кайғысы күч.

Калптын куйругу кара.

Калптын оозу-мурду кыйшайбайт.

Калптын өмүрү коендун куйругунан кыска.

Калптын өпкөсү калбырдай.

Калптын түбү бузулган көрдөй, чындын түбү толкуган көлдөй.

Калпты-чынды көп айтып – сеники аша кеттиби, каза элечек оронуп – меники аша кеттиби.

Калпышы калпты чынтай, аксакты тындай кылат.

Калпычы киши элге ишенбейт.  
Калпычы өлгөндү күбө кармайт.  
Калпычынын кеби өтпөйт, мактанчаактын сөзү  
өтпөйт.

Калпычынын куйругу бир тутам.  
Калпычынын өмүрү көйндин куйругунан кыска.  
Калпычынын үйүнө ууру кирсе, эч ким чын бүт-  
пөйт.

Калпычынын чын сөзү калпка (же төгүнгө) чы-  
гат.

Калпычынын чын сөзү сая кетет.  
Калпычынын эртени түгөнбөйт.  
Калың калса да, каада калбайт.  
Калың токайдон камчыга сап табылбайт.  
Калың токоч бышкыча, жука токоч күйүп ке-  
тет.

Калыңсыз кызы болсо да, каадасыз кызы болбайт.  
Калыпсыз кыш болбайт, ойлонбосо иш болбайт.  
Калыс арыбайт, калпычы жарыбайт.  
Калыс башкарған элде кайғы жок, караөзгөй  
башкарған элдин дайны жок.

Калыс канда (бийде) кайын жок, туура канда  
(бийде) тууган жок.

Калыс кар болбайт.  
Калыс кеп карды эритет, калп жанды кейитет.  
Калыс киши – кадырлуу.  
Калыс сөз – кыска, накыл сөз – нуска.  
Калыс сөз дайыма кастарлоого татыктуу.  
Калыс сөз карыбайт, жалган сөз жарыбайт.  
Калысты калк колдойт.

Калыстык жана чындык – адамзатка куну жок  
буйрук.

Калыстыкты элге жаса, камбылдыкты әмгекке  
жаса.

Кам болгон – кем болбайт.  
Каман өлсө – тиши калат, адам өлсө – иши  
калат.

Камандай качыргандан кайра тартпаган.  
Камдес мерген каарарган кырды атат.  
Камдуу журт жоого алдыrbайт (кор болбайт).  
Камсыздын коюн карышкыр жейт.  
Камчы болсон төрт кырдуу бол, жигит болсон  
бир сырдуу бол.  
Камчы кайраттуу болсо, катын уяттуу болот.  
Камчы катуу болсо, катын ийги.  
Камырдан кыл сууругандай.  
Камырдан кыл алмак кыйын, молдодон пул ал-  
мак кыйын.  
Камыш өзүн чий ойлойт, бака өзүн бий ойлойт.  
Камышты бош кармасаң колунду кесет!  
Камышы болбой көл болбайт, кайраты болбой  
эр болбайт.  
Кан (улук, бек) башы көпүрө болсо аттап ёт.  
Кан болмоктон бек болгун, кадырың болбайт  
малдан соң.  
Кан болсо жоо көп, бий болсо доо көп.  
Кан жакшы болбой, калк жакшы болбайт.  
Кан жардыгы эки болбайт.  
Кан жолду ат басар, эшек таптаар.  
Кан кадырлабаган эл азат.  
Кан менен энчисин бирге жыйиган ээр-токумун  
көтөрүп бош калат.  
Кан сарайы – кылыштын мизи, камчынын күчү.  
Кан тартуусу тогуз.  
Кан төкпөй жениш жок, тер төкпөй жемиш жок.  
Кан үйүнүн тардыгы ай, кара алачыгымдын кен-  
диги ай.  
Канаат (же каниет) карын толтурат.  
Канаттууга кактыrbай, тумшуктууга чокутпай.  
Канаттуунун баары кыран эмес, сойлогондун  
баары жылан эмес.  
Канаты жок туйгундан канаты бар карга жакшы.  
Канаты менен учкан күйругу менен конот.  
Кандай салам берсен, ошондой алик аласын.

Кандай салса тұз кетер, карга жүргөн чанадай.

Кандай соксоң андай сок, кара баатыр барында,  
улак берәэр адам жок.

Кандала чакса, бүргөгө ыйлап көрүшөрсүн.

Кандан адилеттик кетсе, калктан тынчтық ке-  
тет.

Кандан ажырасан да, калктан ажыраба.

Кандан, бектен кайра тартпаган.

Кандектин карыганы билинбейт.

Кандектин карығыча күчүк аты калбайт.

Канды кудай уарда катыны менен кабышат,  
эли менен чабышат.

Кандын башы көпүрөө болсо, аттап өт (кәэде  
өтпө).

Кандын башын кан жутат, кардын башын кар  
жутат.

Кандын да бир татым тузу кемиптири.

Кандын каары жаман, жыландын заары жаман.

Кандын каарынан сакта, каракчынын дооматы-  
нан сакта.

Кандын күчү әл менен, катындын күчү эр ме-  
нен.

Кандын кызы кашық кармаса колу жооруйт (кәэ-  
де буту ооруйт).

Кандын ниети бузулса, калкына түйшүк түшөт,  
өз башына бүлүк түшөт.

Кандын өзү әмес зордугу чон.

Кандын өлүмү – әлинин терс караганы, алптын  
өлүмү – әл алдында уятка калганы.

Канжыгалуу кара сенсел – алгыр кырааны, калк-  
ка туу, баатыр ченгел – адам кырааны.

Канжыганын катканын капитал билбей, ат билет.

Каниет карын тойгузат.

Канча кырып жуусаң да, кара кийиз ак болбойт.

Канчалық жаман болсо да, алганындан сүр-  
дөйсүн.

Канчалык жоон болсо да, жалгыз жыгач үй болбос.

Каны жок калк болбойт.

Каны кайрымдуу болсо, калк башына бак кононот.

Каныккан ууру тынбайт.

Капалуунун кабагына кар жаайт, кайыккандын мурутуну муз тонот.

Капанды жарына айт, калса курбуна айт.

Капарың кимден болсо, кадигин ошондон.

Капка шибеге ката албайсын, элекке суу сактай албайсын.

Капканчы тилейт түлкүнү, боз балдар тилейт күлкүнү.

Капсалан болбой жут болбойт, кара өскөй болбой доо болбойт.

Капта болсо, казанга түшөт.

Каптагыны катын билет.

Кар бузулбай сел болбойт.

Кар да кетээр, кадыр да өтөөр.

Кар көп болсо, дан көп.

Кар төшөнүп таш баспай, тоо таянып туз баспай, белине саадак байланбай, түн уйкусун төрт бөлбөй, эрендерге арзан мал кайда?

Кар эрисе суу болот, кан белгиси туу болот.

Кара баш киши алжыса – өз башына күлкү, билги алжыса – калайыкка күлкү.

Кара болсо болсун, карап турган ал жаман, таруу болсо болсун, томсоруп турган ал жаман.

Кара жанга күч келсе, дебегенди деп коёт, жебегенди жеп коёт.

Кара жемсөө адамда калыстык жок.

Кара жерге кар жааса, карды көрмөк бир мурат.

Кара жерди жамандаба, кайтып бир күн барабарсын, калың әлди жамандаба, каргышына калаарсын.

Кара жердин өлгөнү кар астында калганы.

Кара жолдун чаны бар, карышын дагы жаны бар.

Кара килем болбой кар кетпейт.

Кара кишинин ачуусу келгенче, сары кишинин жаны чыгат.

Кара курсактын айынан карачечекей карындашымды саттым.

Кара күш канча кыраан болсо да, бүркүттөн ашпайт.

Кара күш кардын карайт, шумкар чабытын карайт.

Кара күч ташты талкалаар.

Кара күчтү таруудай акыл матайт.

Кара кыздын ағынан эмес, багынан.

Кара кылаар адам жок, кайсалап алаар тамак жок.

Кара кылды как жарган калыс.

Кара кыяк, бетеге казысы экен жылкынын, кара мурут кул жигит ээси экен жылкынын.

Кара мұртәз сакчы болсо, момунду жоого чаптырат.

Кара ниеттин карды тойбойт, караөзгөйдүн иши онолбойт.

Кара өгүз минсем камчым жок, үйгө келсем тынчым жок.

Кара өзгөй болбой доо болбойт, капсалан болбой жут болбойт.

Кара өзгөйгө кабылба, женемин деп чамынба.

Кара суда каймак жок – муз болбосо, кой этинин дамы жок – туз болбосо.

Кара терек жыгылса, калган терек не пайда.

Кара әчкиге жан кайгы, касапчыга май кайгы.

Карагай болбой чер болбойт, кайратсыз адам эр болбойт.

Карагайга карап тал өсөөр, катарына карап мал өсөөр.

Караганга чымчык корголойт.  
Карагер ат кимде жок, жүгүрбөсө тайча жок.  
Карадалы эр тандабайт, жыгылган адам жер тандабайт.

Карайлаган там сүзөт.  
Каракчы бол, ууру бол, эсебин менен бол.  
Каракчы үйүнө кирсе, аял да курал көтөрөт.  
Карамыктын даны болгуча, ак буудайдын саманы бол. Жаман элдин жакшысы болгуча, жакшы элдин жаманы бол.

Каран калган заманда аман калган жан олжо.  
Каран түн калайыктын башын кошот.  
Карандай калптан чындык чычая качат.  
Карандай чай – кайрымы жок бай.  
Карангыда жарык түгөй.  
Карангыда көз табаар, капилеттен сөз табаар.  
Карангыны көрбөй, жарык кадырын билбейсин.  
Карангынын көзү жок, жамандын кулакка сыйар сөзү жок (кәэде: айбандын сөзү жок).

Караөзгөй болбой доо болбойт, капсалан болбой жут болбойт.

Карапайым адам – касиеттуу адам.  
Карапайым калыс бол, сени күмөн санабайт.  
Карарып уурум чыкканча, саргарып жаным чыксын.

Карбаластын казаны катуу қайнап, кам бышат.  
Карга бакса күш болбойт, кара темир курч болбойт.  
Карга баласын аппагым дейт, кирпи баласын жумшагым дейт.

Карга да эки чокуп, бир карайт.  
Карга карганын көзүн чокубайт.  
Карга каркылдап учуп каз болбойт.  
Карга мактанип шумкар болбос, эшек мактанип тулпар болбос.  
Карга өзүн күш ойлойт.

Карга сүйөт баласын «аппагым» деп, кирпи сүйөт баласын «жумшагым» деп.

Карга тарп жебей тоюнбайт.

Каргадан тоту күш туулбайт.

Каргайын десем – жалгызын, каргабайын десем – байкушсун.

Карган төөнүн мурду жырылбайт.

Карган гандын калпы көп.

Карганы каз ордуна көтөрсө да, бок чокуганын койбайт.

Карганын «карк!» эткени өзүнө кубаныч.

Карганын жашын, кишинин ичин билиш кыйын.

Карганын канаты күн нурун тосо албайт.

Каргаса кар, жалгаса жамгыр жаайт.

Каргаша болсо кан өлөт.

Каргылуу тайган бар, адамдан чыккан айбан бар.

Каргыш албай, алкыш ал.

Каргыштан өлүп, алкыштан тирилген адам жок.

Каргыштын эң жаманы: «өзүн билбе, билгендин тилин алба».

Карды ачкан кара казанды сагалайт.

Карды ачкан нанга (же казанга) карайт, суукка тонгон күнгө карайт.

Карды ачканга кара талкан май көрүнөт, катын зары өткөнгө, кайра катын ак көрүнөт.

Карды калап жаксаң – отун күйөт, ыркырашып турсаң – ырысын бүлүнөт.

Карды тойгон канга салам бербейт.

Карды токтун кайгысы жок.

Кардымса ыйлабай, кадырыма ыйлайм.

Кардын башын кар жутат, кандын башын кан жутат.

Кардын какаары бар, эрден чыгаар катындын такоолу бар.

Кардына эмес, кадырыма ыйлайм.

Кардың ач болсо да, казаның кайнап турсун.

Кардың ачса дыйканга бар, жоо кыстаса баатырга бар.

Кардың, ток болсо, кайратың күч болот.

Кардыңа как болбогон, жумуруна жук болбойт.

Каркыра катары менен жүрөөр, кадырды билген киши билээр.

Кароосуз кой – карышкырга той.

Карт адам акылга бай, март адам доско бай.

Картайган карышкырга кандек үрөт.

Картайганда кайталап, сөздүн курчу азаят (же кетет), ар нерсени көп карап, көздүн курчу кетет.

Картайганча үмүт эскирбейт.

Картайсан кара жердөй болосун.

Картандан ыйман кетсе, жаштардан уят кетет.

Каруу жумшап кармашканча, кыйыр сөз менен кынына кийир.

Каруум казык, башым токмок болгончо.

Каруусуз кишинин кайраты бекер, кайратсыз кишинин айбаты бекер.

Карчыга – учушунан, тулпар – басышынан байкалат.

Карчыгага күшүн түшпөсүн, бакшыга ишин түшпөсүн.

Кары адам – үйдүн куту.

Кары бар жерде – баары бар.

Кары билгенді баары билбейт.

Кары билет қааданы, карчыга алат сонону.

Кары да бол, жаш да бол, кадырлашкын тирүүндө калат бир күн алтын баш, казылган көрдүн түбүндө.

Кары жаш болбойт, баш таш болбойт.

Кары канча карыса да, карышкырга амал табат.

Кары карап турбайт, жигит жилик албайт.

Кары келсе – ашқа, жаш келсе – ишке.

Кары кызга таң атпайт.

Кары сөзүн айтылган капка сакта, кары сөзү алтын да сырын ачса.

Кары түлкү капканга түшпөйт.  
Кары, карынын сөзү дары.  
Карыбас катын болбос, арыбас ат болбос.  
Карыга аш тийсе, жашка иш тиет.  
Карыган ит бекер үрбөйт.  
Карыган киши таптоодогу күш.  
Карыган мышыкка өлүү чычкан түш келет.  
Карыган сайын дүнүйө мандайга келет (көзгө көрүнөт).  
Карыганда адам таарынчаак болот.  
Карыганда берсин дөөлөттү, жаш кезде берсин мәннетти.  
Карыганда бирөөдөн уйку качат, бирөөнү уйку басат.  
Карыганда дүнүйө мандайга келет.  
Карыганда жан таттуу, жандан дагы мал таттуу.  
Карыганда катын жоо, баркынды билбейт балаң жоо, кылъыгың жакпайт кызын жоо, кебин жакпайт келин жоо, туурдан чыккан тууган жоо, ошолордун ичинде кантүп болот дениң соо.  
Карыганда көздүн кубаты кетет, масчылыкта сөздүн уяты кетет.  
Карыгандан шумкар туулбайт.  
Карыдан уят кайтса, жаштан ыйман кайтат.  
Карыз – кара оору, санаа – сары оору.  
Карыз арасына суу жүрбөйт.  
Карыз карыбайт.  
Карыз үн катпайт, бирок уктатпайт.  
Карыз, карызды берүү парыз.  
Карыздан качып кутулбайсын.  
Карыздар болгончо кайышып жүр.  
Карызды кайырган адам – тобо кылган адам.  
Карызды отуруп берип, туруп аласын.  
Карызсыз кедей – бай кедей.  
Карызы жоктүн санаасы жок, көнүлү көтөрүлүп, курсагы ток.

Карыларды урматтоо – улуулуктун белгиси.

Карылардын жаманы, тарп андыган жорудай.

Карылуу үй ырымсыз болбос.

Карылык – канырыш, жаштык – жаңылыш.

Карылык адамды кичирейтет, калпычылык адамды итирейтет.

Карылык каршы келсе казган көрдөй, азаматтан мал (бак) тайса кара жердей.

Карылык коркунуч әмес, өлүм – коркунуч.

Карылык өмүрдөн, эрдик өлүмдөн артык.

Карылыкка жетип, касиетке жетпеген жаман.

Карылыктын алды, жаштыктын арты.

Карын ачты, кайрат качты.

Карынбай малга тойбыйт, Улукман жашка тойбыйт.

Карынын кебин (же кенешин) капка сал.

Карынын сөзү – акылдын көзү.

Карынын сөзү жамак, жамагы жашоого сабак.

Карынын сөзү кеп болот, башкаларга (калайык-ка) эп болот.

Карынын ырымы жаман, суунун ирими жаман.

Карып калган бээден кайгуулга минээр ат туулбас, карып калган катындан эрөөлгө чыгаар эр туулбас.

Карыптык менен карылык түндүктөн түтүн андышатат.

Карысан каруулугунду айтпа, кемисен байлыгынды айтпа.

Карысан мендей бол, кара жердей бол.

Карысы бар үйдүн карааны чон (кээде бар).

Карысы бардын – ырысы бар.

Карысы болбой калк болбыйт, кайгысы болбой жан болбыйт.

Карысы болбой әл болбыйт, туланы болбой жер болбыйт.

Карысы жоктун – кайгысы жок.

Карысын сыйлаган әл өсөт.

Карыш – карыш, сөөм – сөөм.  
Карыш ажыраган карыганча көрүшпөйт.  
Карышкыр арыктыгын билдирибей, итке жұнұн  
үрпөйттөт.

Карышкыр бирди жейт, минди қырат.  
Карышкыр капканда жатып, койго жулунат.  
Карышкырга кой кайтартпа.  
Карышкырдан корккон токойго (кәэде тоого)  
барбайт.

Карышкырды көрсө, әшектин ыйығы тутулат.  
Карышкырды сындасан, улак байлап кой, чыч-  
канды сынасан каптагы унга капкан салып кой.  
Карышкырдын ойлогону – арамдық, койдун ой-  
логону – амандық.

Карышкырдын оозу жесе да кан, жебесе да кан.  
Карыштан сөөм жакын.  
Карыялуу үйдө – кут, кара бороон болсо – жут.  
Карыяны сыйлабаган, карыганда сый көрбейт.  
Касам ичкенсип.

Касап да өзү, бычак да өзү.  
Касапчыга мал кайғы, кара эчкиге жан кайғы,  
Каскакты кайдан деп болбайт.

Касташканың уялгандай болсо, кайрып камчы  
салба.

Касташсан да, кастын намысын кордобо.  
Касташуудан кач, бирок адилдикти танба.  
Кастыктын түбү – көмүр, достуктун түбү – өмүр.  
Кастын ою – бөлөк, доступн ою – жөлөк.  
Касың менен досунду каш-кабагы таанытаар.  
Касындан бал жегиче, досундан суу ич.

Касынды жыргалда сына, кашыктап уу береби,  
досунду тозокто сына, кайрылып суу береби!?

Касындын өлүмүн тилегиче, өзүндүн өмүрүндү  
тиле.

Ката бизден, кечирим сизден.  
Катаалдық каар әмес, ачуунун бары заар әмес.  
Катардан ашсан да, калктан ашпа.

Катасын танган – эки эсе ката.

Каткалаң болбой, жут болбойт.

Каткан балыкта кан болбойт.

Каткырып күлгөн карыбайт.

Катуу басса «таскак» дейт, акырын басса «аксак» дейт.

Катуу жерге как турат, кайраттуу эрге мал (кээде бак) турат.

Катуу жерге тал бүтөт, кайраттуу эрге мал бүтөт.

Катуу кыштан калган мал олжо, катуу оорудан калган жан олжо.

Катуу сөз – камчы, жылуу сөз – укурук.

Катуу шакты ийсен, бетине урулат.

Катуудан тиш оору жаман, жумшактан ич оору жаман.

Катыгы жок чайдан кач, кайыры жок байдан кач.

Катылган сөз – кызыл алтын, айтылган сөз – ак күмүш.

Катын албай, кайын ал, жакшы көргөн досундун атын албай, тайын ал.

Катын алганча, отун ал (же катын алсан отун ал).

Катын алсан дардай, уул тууйт нардай.

Катын алсан отун ал, бир кучагын артык ал.

Катын жакшы – эр жакшы, обозгер жакшы – кан жакшы.

Катын жаманы эр коруйт, ар жаманы жер коруйт.

Катын – жапаа, ит – упаа.

Катын ичине кара башыл киши жатат, эрдин ичине ээр-токуму менен ат батат.

Катын ишин билет, эркек күшүн билет.

Катын каарына алса – табаары камчы, жаан каарына алса – тамаары тамчы.

Катын калп айтпайт, каңырыш угат.

Катын каяша кылбайт, каяша кылса да болушууга жараша кылбайт.

Катын кесир күткөндө эрине зыяны тиет.  
Катын намыс үчүн кара киет.  
Катын өлсө камчы сап сынган менен тен.  
Катын төркүнү төрдөн узайт, эр төркүнү ирегеден узайт (же кайтат).  
Катын урган эрдин касиети качат.  
Катын эрден табат, эр пирден табат.  
Катын эрден чыкса да элден чыкпайт.  
Катын эрди карайт, эри жерди карайт.  
Катын эрке болсо, эрине теке болот.  
Катынга зарга кара катын айдай көрүнөт.  
Катынга кенеш салса, төркүнүө кетели дейт.  
Катынды күтүп албаган күн кылат.  
Катынды мәэнет чырмаса – каяша айтат эрине, жардыны мәэнет чырмаса – аштыгы чыкпайт же-рине.  
Катындын кесири – эрге, эрдики – элге.  
Катынды сулуулугуна карап алба, акылына карап ал.  
Катындын (келиндин) тарбиясы башынан.  
Катындын кара жини кармаса кайтпайт, каткан сырын айтпайт.  
Катындын кесири – эрге, эрдики – элге.  
Катындын тажаалы – иттин ажааны.  
Катыны жакшы болсо, эли бактылуу болот.  
Катыны жакшы жигиттин кайда жүрсө көөнү ток.  
Катыны жакшы кор болбойт.  
Катыны жамандын казаны сынык, эркеги жамандын бычагы ийри.  
Катыны жок караңгы үйгө теминет, акылы жок арам сөзгө семирет.  
Катыны жок үй жетим, қалыстыгы жок бий жетим.  
Катыны жок чайдан кач, кайыры жок байдан кач.  
Катыны жоктун алтыны жок.

Катыны менен урушкан кайнына салам бербейт.

Катының долу болсо, замандын тынчтыгынан не пайда?

Катының жаман болсо мейманың кетер, уулун жаман болсо ыйманың кетер.

Катының жаман болсо, кошунан кетет, уулун жамаң болсо, бактың кетет.

Катының урушчаак болсо, элин тынч болбосо койсун.

Катыныңды казы бузса, арызыңды кимге айтасын.

Катып отуруп казы жегиче, кайкайып отуруп сарымсак (кәэде талкан) же. Каухар жерде жатпас, жакшылық жолдо калбас.

Качааган айғыр үйрүн түгөтөт, көчөөгөн төрө элин түгөтөт.

Качагандын кесири жуушаганга тиет.

Качан болсо да аял боорукер келет.

Качан көрсөм тойдон көрөм.

Качкан бакыт (же сыймык) кайрылып келбейт.

Качкан да Кудай дейт, кууган да Кудай дейт.

Качкан жоого катын бий.

Качкан кой – бөрүгө той.

Качкан түлкү кызыл көрүнөт, наздуу кыз сулуу көрүнөт.

Качканга кара жер куурулат (же тардык кылат).

Качканда айтпай кууганды айт, карадан көрө тууганды айт.

Качкын болуп жүргөнчө, кайрылып келген эр жакшы.

Качмак – куумак эрде бар, көчмөк – конмок элде бар.

Качсам да бир ат олжом бар, куусам да бир ат олжом бар.

Качып кетсен, чачып кет.

Каш коёмун деп, көзүн оюп алды.

Кашан атка камчы үйүр (жоо), жыртык үйгө тамчы үйүр (жоо).

Кашан өрдөк мурда учат.

Кашкулак семиз – карта жок, катыны жакшы жигиттин кайда болсо көөнү ток.

Кашкулакты жонго чапкан сайын күчөйт.

Кашык менен көлдү соолто албайсын, кастык менен элди курута албайсын.

Кашыктап жыйса кап толот.

Кашыктап чогултканды чөмүчтөп чачпа.

Каяша айткандан кабак чытыган жаман.

Каяшачыл карыш узабайт.

Кебек жеген ат байгө албайт.

Кеби токмоктун өзү акмак.

Кегинди ичине кат, камчыңды койнуңа кат.

Кедей базарга барса, жаман кабар алып келет.

Кедей байга жетем дейт, бай кудайга жетем дейт.

Кедей болсон көчүп көр.

Кедей болсон чогоол бол, бай жанынан түнүлсүн.

Кедей жаны тон кийсе «кайдан алдың?» дейт, бай жаны тон кийсе «кут болсун!» дейт.

Кедей кызы байга келин болуп барганды: «ункул-чункул мүлжүгөнгө моюн жакшы, карт-карт чайнаганга карын жакшы» дептир.

Кедей менен бай от болбос, карышкыр менен кой дос болбос.

Кедейге буудай табылса, коёрго жер табылбайт.

Кедейдин (жардынын) жалгыз атын бөрү жейт.

Кедейдин кекиргени кээ болот.

Кедейдин аты куру чабууда чыгат.

Кедейдин байы буудай нандан шерине жейт.

Кедейдин бир тойгону – орто байыганы.

Кедейдин жалгыз аты бээ болот, сүйлөгөн сөзү кээ болот.

Кедейдин жалгыз атын ууру алат, жалгыз эчкисин карышкыр жейт.

Кедейдин жыргалы – тирүү жүргөнү.

Кедейдин келди заманы, байдын кетти амалы.

Кедейдин наны тишке дары.

Кедейдин эс алганы – музоо кайтарганы.

Кедейдин эти болсо оту жок, оту болсо эти жок.

Кедейдин эчкиси уйга тете.

Кедейлик – кемтик эмес.

Кедейлик уят эмес, жалкоолук уят.

Кедейликтен киши өлбөйт, жан кыйналат дебесе.

Кедеймин деп кысынба өнөрүн болсо колунда.

Кедери тартуу башка келген бакытты кетирет.

Кежир адатын койбыйт, ачкөз дүйнөгө тойбыйт.

Кежир башка келген бактыны кетирет.

Кежир жек көрүнөт, элпек эп көрүнөт.

Кезеги келгенде айтпасан, кептин атасы өлөт.

Кезеги келсе – кетмен чап, оролу келсе – орок ор.

Кезегинде кечирген – кендиц.

Кезенген жоодон кайтпас, чечинген суудан кайтпас.

Кези келсе кетмен чап, кайрылбаган – кайрылсын, ийилбegen – ийилсин.

Кейибейм десен – кебине сак бол.

Кейисе жанын чыдагын, кечирээк бер деп өлүмдү.

Кейүү бар – кер тартуу жок (кәэде кектөө жок).

Кекечтин тилин энеси билет.

Кекилик өз атын өзү чакырат.

Кекиртектен өткөндүн баары тамак.

Кектүү адамга чеки сүйлөбө, эстүү адамга эки сүйлөбө.

Кекчил болбо, кечиридүү бол.

Кекчил болбой (же болбо), эпчил бол.

Кекчилдин сөзү кээ болот.

Кекээрден кудай безиптир.

Келбети келгенден кенеш суря.

Келген – байлык, кеткен – кедейлик.

Келген – дөөлөт, кеткен – мээнет (же келгенбайлык, кеткен – кедейлик).

Келгенче конок (мейман) уялат, келгенден кийин үй ээси уялат.

Келер (же келген) сөздү келин айтат.

Келечекти гүлдөтүүчү жалгыз гана эмгек, өмүргө сарап карап, натыйжага шашуу керек.

Келжиректи андыбай, кеменгерди анды.

Келин жаман эмес, келген жери жаман.

Келин келет, кыз чыгат.

Келинди келгенде көр, же тезек терип жүргөндө көр.

Келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр.

Келиндин бетин ким мурун ачса, ошол ысык көрүнөт.

Келиндин жаман болгону – кереги тийбес ташка тен, уулдун жаман болгону – апиим ичкен сартка тен.

Келиндуу болсоң кекээр сүйлөбө.

Келини жакшы үйдүн керегеси алтын.

Келиш – коноктун иши, кетириш – кожоюндун иши.

Келиш-кетиши туугандыктын белгиси, уруш-ке-риш – душмандыктын белгиси.

Келме кезек – терме тезек.

Келмек – көнүл, кетмек – уруксат.

Келмек сизден, кетмек бизден.

Келтирбей жоодон сактаса, элдин көркү баатырда.

Кембагал байдан кем эмес, бар айыбы малы жок.

Кембагал болсоң көчүп көр.

Кембагал талкан тапса шамал учуруптур.

Кембагалды төө үстүнөн ит кабат.

Кеме курган, өтүк ултарганга таң калыптыр.

Кемеге түшкөндөрдүн (же мингендердин) жаны бирге (же тилеги бир).

Кемер өзүн жар ойлойт, акмак өзүн эр ойлойт.

Кемибейм деген кандын бир татым тузу кемиптири.

Кемигинде да бар, керкисинде да бар.

Кемин кийгендөн түнүлбө, кементай кийгендөн түнүл.

Кемпирге – чал, келингө-күйөө, кызга – бозой.

Кемчили жок жан болбайт, кемтиги жок хан болбайт.

Кемчилиги көп адамдын кемсингээри көп болот.

Кемчилигин моюнга албаган, келечегин оюна албайт.

Кемчилик – менден, кечирмек – сенден.

Кемчиликсиз киши болбайт.

Кемчилики айтпасак кесепети уланат.

Кемчилики бетке айткандын айбы жок.

Кен асылы – жерде, сөз асылы – элде.

Кен байлыгы – кен байлык.

Кенди чыккан жеринен каз.

Кен болсон кем болбайсун.

Кен бычкан кийим жыртылбас.

Кен жер – улуу, кичүүгө төн жер.

Кен кенешип жыртылат, тар тартышып жыртылат.

Кен пейилдин ичинде кени болот, тар пейилдин ичинде ташы болот.

Кен пейилдүү жигиттер, сары өзөн көркөм жаыйктай.

Кен пейилдүү кемибайт, тар пейилдүү жарыбайт.

Кен тон жыртылбас, кенешкен иш бузулбас.

Кенге – кен дүйнө, тарга – тар дүйнө.

Кенеш сурасаң билимдүү адамдан сура.

Кенешип иш кылган адам жанылбайт.

Кенешип кескен бармак оорубайт.

Кенешкенге кен дүйнө, талашканга тар дүйнө.

Кенешти акылдуудан сура.

Кенештүү жерде кемтик жок, кенешсиз жерде тендик жок.

Кенешчил киши бузулбайт.  
Кенешчин болбосо, кабырган менен кенеш.  
Кенешчүү болсон ыраак бар.  
Кенири буюмдан келки калат.  
Кенчилик болбой, тенчилик болбойт.  
Кеп баштаса, кеп чыгат.  
Кеп билген адам – көп билген адам.  
Кеп бир, кулак эки.  
Кеп жакшысын кулак билет, кыз жакшысын ынак билет.  
Кеп кезеги келгенде айтпаса атасы өлөт.  
Кеп көтөрбөй жакшы болбойт, тер көтөрбөй күлүк болбойт.  
Кеп кутулбайт чеченден, мәэнет кетпейт бечелден.  
Кеп кыйшыгын (же кыйыгын) жүйөчү билет, ичер ашты ээси билет.  
Кеп кылаарда алды-артынды ойлон.  
Кеп чынынан бузулбайт.  
Кеп элде әмес, эл башкарган бекте.  
Кепил болгуча, кемин кий.  
Кепилдин кепини күйөт, кәэ бирөө ошону сүйөт.  
Кепке белгилүүнү келиштирип айтуу кыйын.  
Кепке кемтик болгончо, кеп билгенди ала жүр!  
Кепке кемтик, сөзгө сөлтүк.  
Кептен улам кеп чыгат, кементайдан жүн чыгат.  
Кепти кез келгенде айтпасан, кептин атасы өлөт.  
Кепти коюп кенешкө кел.  
Кепти көп тыңшаган чечен болот, сөз укпаган бечел болот.  
Кепти кызыганды, темирди ысыганды.  
Кепти укканга айт, сууну синген жерге төк.  
Кепти чорт айкандан алыстаба.  
Кептин көркү макалда, ээктин көркү сакалда.  
Кербен жүрө берет, ит үрө берет.

Керегеде кулак бар, кеп айтам десен (же кенешшээр болсон) ыраак бар.

Керегем сага айтам, келиним сен ук, уугум сага айтам, уулум сен ук.

Керегеси кердеп турат, ыңырчагы ырдап турат.

Кереги тийсе – тереги жыгылат.

Керексиз буюмдун ээси болбойт.

Керексиз кептин кечиккени жакшы.

Керектүү сөздү кечке айтса да көптүк кылбайт.

Керектүү таштын оордугу жок.

Кери кеткендин сакалы кекиртегине бүтөт.

Кериiden ташты көтөргөн, кетет кайран балбан кез.

Кериш – келген бакты кетирээр.

Керишпес келин, урушпас уул болбойт.

Керкини кессен (бузсан) кетмен болбойт, чымчык семирип батманга толбойт.

Керкисинде да бар, кемигинде да бар.

Кермекашты (кээде алма этекти) алам деп, чалма этектен айрылдым.

Керооз сөздө кырсык көп.

Керсейген жетекчиге калсан учурал, келменди оозунаң учурат.

Кесел батмандал кирип, мыскалдал чыгат.

Кеселди жашырса, өлүм ашкерелейт.

Кесибим – ырыс, кешигим.

Кесип алса кан чыкпас.

Кесип тандаганың – өргө кадам таштаганын.

Кесиптин жаман-жакшысы жок, туура тандасан, көнүлүн ток.

Кесиптин кенешкени – аракет, эмгектин жек көргөнү – «балакет».

Кесирдүү башка келген бактыны кетирет.

Кесирдүү ооздон, кесепеттүү сөз чыгат.

Кесирдүүдөн кез бою кач, жалакордон жаа бою кач.

Кесирдүүдөн келте оорудай сөз чыгат.

Кесирдүүнү мактасан, кекээри күчөйт.

Кесирлүү ооздон кесепеттүү сөз чыгат.

Кескен бычак сөөккө токтойт, кесирлүү сөз жүрөккө токтойт.

Кескен жерден кан чыкпаган (же кесип алса кан чыкпаган) саран.

Кетенчиктеп артынан бөксөргөн кайра толбoit.

Кетенчиктеп отуруп да, чокуга чыгууга болот.

Кетилген болот жетилет, күйүттүү кабак ачылат.

Кеткен намыс кимдики да, келген намыс кимдики?!

Кеткенге кейиген менен айла жок, өлгөнгө өкүргөн менен пайда жок.

Кеткени болот келгендин.

Кетмен менен иштебей, нанды кайдан табасын.

Кетмен чапкан нанын жайт, ууру кылган жанын жайт.

Кетмен чапмак – алмак, салмак, кош айдамак – бармак, келмек.

Кетмен чаппай дан кайда, эбин таппай мал кайда.

Кетсе дөөлөт башындан – келмеги кыйын ал кайтып, келе десе бересен – кемитет жанды саргартып.

Кечиккен соң, шашканындан не пайда.

Кечиксен да кемчилигинди сезгениң – өзүнө өзүн тарбия бергенин.

Кечинде жатып ойлон, эртең менен туруп сүйлө.

Кечинде күн кызырып батса, келинин эркек төрөгөндөй сүйүн; эртең менен күн кызырып чыкса, элине жоо тийгендей күйүн.

Кечки ашкa карабa, эртең мененки ашты таштабa.

Кечүүсү болбой суу болбойт, ашуусу болбой тоо болбойт.

Кечүүсү жок өзөн болбойт, өлбөй турган көзөл болбойт.

Кечээ көргөн бүгүн жок, ушундай экен дүйнө шок.  
Кечээ көрсөм жарды әлен, бүгүн кайдан ба-  
йыдын?

Кечээгиндин кээсин чыгар.

Кечээки күндүн алысы жок, әртенки күндүн жа-  
кыны жок.

Кийиз – созулат, кичине – чоноёт.

Кийиз кимдики болсо, билек ошонуку.

Кийиз сатсан айлына (же коншуна) сат, бир эте-  
гин жамына жат.

Кийиз чоюлат, кичине чоноет.

Кийик кырга жашынып, кутула албайт мер-  
генден.

Кийиктин жүргөн тоосу (кээде түнөгү) бийик бол-  
со, көзү кызыл болот.

Кийим менен мактанбай, билим менен мактан.

Кийимдин жакшысы кир көтөрүмдүү, кишинин  
жакшысы сөз көтөрүмдүү.

Кийимдин жаңысы, доступн әскиси жакшы.

Кийинки бушман өзүнө душман.

Ким жойпуланса, ал душман.

Ким ишенсе ушакка, өзү түшөт тузакка.

Ким көп окуса, ал көптү билет.

Кимди кор тутсан ошого зар болосун.

Кимдин башы сулуу десе, таш бака башын кө-  
терөт имиш.

Кимдин жерин жердесен, ошонун ырын ырда.

Кимдин сараң экенин кайырчы билет.

Кирбей туруп, чыгаарынды ойло.

Кирген киреше, чыккан чыгаша.

Киргил суу башынан тунат.

Киргиче конок уялат, киргендөн кийин үй ээси  
уюлат.

Кирерге (же кирейин десе) жер катуу, кыярга  
жан таттуу.

Киреше – тоскон суудай, чыгаша – аккан суу-  
дай.

Киреше керек, бирок абийир кирешеден кымбат.

Кирпиги кирдеп турган элде эмне айып.

Кирсиз жүрсөн, оорусуз болорсун.

Китең – адамзатка ортот казына.

Китең – билим ачкычы.

Китең – билим булагы, билим – өмүр чырагы.

Китеңсиз дүйнө – жапайылардын дүйнөсү.

Китеңтен тамга издебе, ой изде.

Кичик чоноёт, кийиз созулат.

Кичине жалаадан чоң балаа чыгат.

Кичине жалкоолук, чоң жалкоолукка жеткирет.

Кичине жооолук токуса – уздун чери жазылат.

Кичине төөнүн жүгү билинбейт.

Кичинеге чоңсунба, асманда айга кол сунба.

Кичинекей таш да килейген башты жарат.

Кичинекей учкун, чоң токойду тыйпыл кылат.

Кичиненден албан болсон, чоңойгондо далбан болосун.

Кичипейил болгондон кичирейип кетпейисин, эр көкүрөк болсон да улуулукка жетпейисин.

Кичипейилдик – айкөлдүктүн белгиси.

Кичипейилдүүлүктөн кичирбейисин.

Кичүү болгучча иттин күчүгү бол.

Кичүү болсон сыйлык бол, улуу болсон жатык бол.

Кичүүнү сыйлабаган, улууну урматтабайт.

Кичүүсүндө салам жок, улуусунда алик жок.

Киши жакалуу бий экен, кылышын көрсөн ит экен.

Киши акылы – кишен, өз акылын – өзүн менен тамыр (же өз акылыша ишен).

Киши аласы ичинде, аны сыртынан билиш кынын.

Киши аты терчил, киши кийими кирчил.

Киши болор кишинин киши менен иши бар, киши болбос кишинин киши менен неси бар.

Киши дүйнөгө түркүк болбойт.

Киши өз атын кишилиги менен бийиктетет.

Киши жаманга бат ынгайлашат.

Киши жаманы кирип чыкканча билинет, өз жамандыгын өлгөнчө билбейт.

Киши кайғысы этекте, өз кайғысы жүрөктө.

Киши кишинин баркын көбүнчө айрыларда билет.

Киши оюн тагдыр жөнгө салат.

Киши өзү тойсо да, көзү тойбойт.

Киши өлөт, жакшылыгы калат.

Киши семирген сайын зулум болот.

Киши сүйлөшкөнчө, жылкы кишинешкенче.

Киши сырды анын иштеген ишинен билинет.

Киши уулу эсиргенде, анын арты кырсык алыш келет.

Киши әмес киши сөз әмес сөздү сүйлөйт.

Кишиге киши тең әмес, чийкиге бышык тең әмес.

Кишиге көр казсан, кең каз.

Кишиге кылсан жамандық, өзүнө жоктур амандык.

Кишиге ор казсан тайыз каз, өзүн ыргып чыгарга.

Кишинеген айгырдын үйрүн көр, чиренген жигиттин үйүн көр.

Кишини ичинен бил, ичинен биле албасан ишинен бил.

Кишини киши аксатат.

Кишинин аты терчил.

Кишинин жумшагын киши жейт, жыгачтын жумшагын курт жейт.

Кишинин ким экени калк башына кайғы түшкөнде (алаамат келгенде) билинет.

Кишинин ким экени кирип чыкканча.

Кишинин кишиси бар, бышуунун чийкиси бар.

Кишинин кулагын кезсен, бирөөгө кийиз кескенче көрүнбөйт.

Кишинин өз майы өзүнө әм.

Кишинин өзү тойсо да, көзү тойбойт.  
Кишинин өзүнө караба, сөзүнө кара.  
Кишинин тону кирчил, кишинин аты терчил.  
Кишинин шайтаны киши.  
Коён – конулчул, теке – тоочул.  
Коён жүрөк коркок, корс эткен чоркок.  
Коен көлөкөсүнөн коркот.  
Коёндон корккон аюуга жолугат.  
Коёнду жатагына чейин билет.  
Коёнду камыш өлтүрөт, эрди намыс өлтүрөт.  
Коёнду кубалай берсе, баатыр боло баштайт.  
Коёндун кош кабыргасын барда аяйынбы, жок-  
то аяйынбы.  
Коёндун териси деле бир күн (кәэде бир жыл)  
чарыкка чыдаптыр.  
Коёнчо жүз жыл жашаганча, жолборсчо бир жыл  
жаша.  
Кожо болуу кырк жылда, пенде болуу бир күндө.  
Кожонун бергенин коюнга сал.  
Кожонун ичинде кожосу бар, кәэ кожонун үйүндө  
модосу бар.  
Кожонун курсагы ток, кулу менен иши жок.  
Кожонун өзү тойсо да, көзү тойбойт.  
Кожосу колго түшсө, кошоматчы кайда барат.  
Кожоюн – коноктун малайы.  
Кожоюн корк этет, малайдын жүрөгү болк этет.  
Козголбой жатып өлгөнчө, козголуп жатып өл.  
Козусунда сүткө тойбогон, токтусунда да түрт-  
көнүн (унчулугун) койбойт.  
Кой аксак-тескеги менен мин.  
Кой арыгын билгин келсе, анын жүнүн кырк.  
Кой баккан конок күтөт.  
Кой баласы неге жаралган – курмандыкка жа-  
ралган, эркек бала неге төрөлгөн – намыс үчүн тө-  
рөлгөн.  
Кой берекеси жүнүндө, адам берекеси үйүндө.  
Кой жаныбардын пири бар, дебө-дөбө жүнү бар.

Кой жеген бөрү конулда, койчусу калды кууганга.

Кой жоргонун багын чон жорго байлайт.

Кой каргышы бөрүгө жетпейт.

Кой көтөрөт өлүмдү, журт көтөрөт көнүлдү.

Кой оозунан чөп албаган момун.

Кой өрүшү короодон.

Кой семизи – койчудан.

Кой сойгонун бийге окшойт, коркайгонун кимге окшойт?

Кой уурдаган, төө уурдайт.

Кой үстүнө торгой жумурткалаган заман.

Кой чөптөн баштайт, карышкыр эттен баштайт.

«Кой» деген кожосу, «ай» деген ажосу жок.

Койду ала кыркса, жүндүн берекеси болбойт.

Койду серке баштайт, оюнду эрке баштайт.

Койдин койдон неси артык – кол башындай эти артык, эрдин эрден неси артык – эптуү айткан сөзү артык.

Койдин сүтү коргошун.

Койлуу катын куйрук жайт, эрдүү катын таяк жайт.

Койнуңан төгүлсө кончуна.

Койчунун кызы кой келгенде иш кылат.

Койчунун таягынан, келиндин аягынан.

Койчусу көп болсо кой арам өлөт.

Кокуй коншудан качып кутул.

Кокуйдин кошкон кошогу, наалаттын салган төшөгү.

Кол баштагандан сөз баштаган кыйын.

Кол башчы коркок менен кеңешпейт.

Кол жарасы кетет, төл жарасы кетпейт.

Кол жетпеген өрүк ачуу болот.

Кол ийрисине тартат.

Кол иштесе жүрөк сүйүнөт.

Кол кудайдын мөөрү.

Кол сынса – жең ичинде, баш жарылса – бөрк алдында.

Колго тийбей сүйүнбө.

Колго тийген (кәэде түшкөн) коёнду, коё берген онорбу.

Колго тийген олжону кайра берген болобу.

Колго түшкөн баатырдын башын чабыш – канкордук.

Колдо бар алтындын баркы жок.

Колдо барга топук кыл, улам жакшы жашоого умтул.

Колдо жоктун кордугу чон,

Колдон келбеген ишке чарпылууга болбойт.

Колдон келбеске асылып, жетпести кууган менен да болбойт.

Колдон мал, аяктан аш кетсе – өлүм.

Колдон намысты кетиргенче, канжыгадан баш бериш керек.

Колдошконду кудай колдойт.

Колдошуп көтөргөн жүк женил болот.

Колдо жоктун айынан колтойгон уулум бой жүрөт.

Колдун кири жууса кетет, көңүлдүн кири жуусан да кетпейт (кәэде айтса кетет).

Коломтону кошо келсе жер болот, алачыкты кошо келсе айыл болот, айылды кошо келсе калдайган калың әл болот.

Колтугуна суу бүркүү.

Колу ачыктын жолу ачык.

Колу байлангандын тили байланбайт.

Колу билген кор болбайт.

Колу жок – кор, буту жок – зар.

Колу жокко найзанын кереги не.

Колу кыймылдабагандын, оозу да кыймылдабайт.

Колу кысканын тону кыска.

Колу менен берип, аягы менен суу болот.

Колу менен жасаган мойну менен тартат.

Колу менен иштебеген оозу менен орок орот.

Колу устанын сөзү нуска.

Колунан иш, тилинен сөз качып кутулбайт.

Колунан кара таш келбейт, элдин баарын мен билем дейт.

Колунда бийлик болгон сон, кереги жок акылдын.

Колунда жок – комсок, койнунда жок – эрсээк.

Колунда иши бардын кайырмагы сууда.

Колунда токочу (же талканы) бар бала сүйгүнчүктүү.

Колун жетпесе, колтугунду созбо.

Колун көтөрбөс чокморду белиңе байла.

Колун менен иштебей, оозун менен орок орбо.

Колун менен кылсан мойнуң менен көтөрөрсүн (же тартарсын).

Колунда болсо жакын көп.

Колунда болсо жалайсын, коншулаш болсо кайрысын.

Колунда малың бар болсо, бүрдөп турган терексин, колунда малың жок болсо, үрүп турган сөрексин.

Колундан келбес жумушту оюң менен бүтүрбө, алыстан келээр коноктун кабарын укпай կүтүнбө.

Колундан келип турганда бәйпөндөп, бак тайган күнү баса берген киши дос болбойт.

Комуз сынды – ыр жок, көнүл сынды – сыр жок.

Комузчу комузчуну көрсө, колу калтарыйт.

Конгон жерге коргон сал, түнөгөн жерге түркүк как.

Коно жатпай кепке тойбойт, сөөк мүлжүбөй этке тойбойт.

Коногу күчтүү болсо, кожосун бийлейт.

Коногу пейил күтсө, үй ээси капа болот.

Коногум өз үйүндү ойлой отур.

Конок – болжолсуз, өлүм – сураксыз.

Конок (мейман) кирсе эшиктен, ырыскы кирет тешиктен.

Конок «тойбодум» дебейт, «сойбоду» дейт.

Конок аз отуруп, көп сындайт.

Конок айтып келбейт, өлүм кам жедирбейт.

Конок бар жерде береке бар.

Конок болсон сылык бол.

Конок бышты десе, алабакандагы эт бышат.

Конок деген койдон жоош, козу сойсо жай берет.

Конок каадасы кылгыла.

Конок конбай кетпейт, чакырып кондурганга жетпейт.

Конок конгон жеринде оор, таш түшкөн жеринде оор.

Конок конокту сүйбөйт, үй ээси баарын да сүйбөйт.

Конок менен анын ырыскысы кошо келет.

Конок тандап конот, ууру жашынып уурдайт.

Конокко аш кой, эки колун бош кой.

Конокко жатып жаздык, ийилип төшөк боло көр.

Конокко колунда барынды бер.

Коноктон коруганың кокуйга жем.

Конокту аткар, балаадан (же башынды) куткар.

Конокту конок сүйбөйт.

Коноктун атасын эт өлтүрүптур, чечектин атасын бит өлтүрүптур.

Коноктун да өз ырыскысы бар.

Коноорундан мурда конушунду камда.

Конуш акысын төө кайтарат.

Конуш алгыча, өрүш ал (же коншу ал).

Конуш тандаба, коншу танда.

Коншу болсон жөлөк бол, болбосон бөлөк бол.

Коншу жакшы болсо, сокур кызы эр табат.

Коншулаш киши короолош.

Коншулуктун белгиси – алыш-бериш, досчулуктун белгиси – барыш-келиш.

Коншунун азары болсо да, безери болбойт.

Коншунун ити коншуну тиштебейт.

Коншунун конуругу катуу угулат.

Коншун коркок болсо, өзүндү үркүтүп өлтүрет.

Коншунду ууру тутпа, корооно сак бол.

Коншусу жаман үйүн сатат.

Коогалуу күн кезек күттүрбөйт.

Коон үзгөндө жолдош элек, бозо сүзгөндө унуткансыныбы.

Коргону бөлөк көктөлбөйт, көңүлү бөлөк эптелбейт.

Кордук – оору, мундук – өлүм, зардык – жокчулук.

Кордук бар жерде зордук бар.

Кордук өмүрдөн эрдик өлүм артык.

Кордуксуз өмүрдүн кызыгы жок.

Корккон көлөкөсүнөн да коркот.

Коркконго бир ок да көп, баатырга жүз ок да аз.

Коркконго дабыштын баары жоо.

Коркконго кош көрүнөт, кошогу менен беш көрүнөт.

Корккондон баатыр болот.

Корккондон жүрөк айрылбайт, кубангандан маңдай жарылбайт.

Корккондун көзү чон, ақмактын сөзү чон.

Коркок жанын сактайт, чоркок малын бакпайт.

Коркок иттин капканынан үргөнү катуу.

Коркок кандын башында туулга турбас.

Коркок көзгө кыпын үйүр.

Коркок мактанса – колдон өлөт.

Коркок мин өлөт, баатыр бир өлөт.

Коркок чындал корксо, өз кулагынан өзү коркот имиш.

Коркокко кой башы кош көрүнөт.

Коркокко кырга чыккан жалгыз тал жоо көрүнөт.

Коркокту өлүм өзү издеп табат.

Коркокту туйбас ит кабат, чоркокту үйдө иш кабат.

Коркокту үч жолу коркутсан, баатыр болот.

Коркоктук кесет өмүрдү, курч балта кесет темирди.

Коркоктун асылы болгончо, баатырдын жесири бол.

Коркоктун баары корунчаак.

Коркоктун барынан жогу.

Коркоктун иши так болот.

Коркпогондон корк, уялбагандан уял.

Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт.

Коркунучтан келе элегинде корк.

Короодо малы бардын колунда күчү бар.

Корооно сак бол, коншуунду ууру тутпа.

Коросон бычак кол кесет.

Кортук кочкор тел бузат, куйту киши эл бузат.

Корукчу коон түгөтөт.

Котур – колдон, жоор – жондон.

Котур ташы койнунда.

Котур төө чычырканакка сүйкөнсө кычуусу канат.

Кочкор болор козунун мандай жагы дөн болот.

Кош кылыштың кынга сыйбайт.

Кошконго үйүр эмес, сүйгөнгө үйүр.

Кошомат айтып колтукка кирбе, өзүнчө баатыр болбогун үйдө.

Кошомат кой сойдурат же кошоматка кой соет.

Кошоматчыга кой сойдурба.

Кошуна болсон – жөлөк бол, болбосон – бөлөк бол.

Кошуна кошунанын күзгүсү.

Кошчунун жаны жаанда тынат, койчунун жаны өлгөндө тынат.

Кою барга сарт келди, кою жокко дарт келди.  
Кою бирге короолош, әгиндери ороолош.  
Кою көптүн ою көп.  
Коюн алдырган короосуна сак болот (же короосун бекитти).  
Коюндан төгүлсө кончко.  
Көбүк карда түлкү ойнойт, көнүл ачса – күлкү ойнойт.  
Көбүнө шүгүр, азына канат кыл.  
Көбүрөөк билгин келсе аз укта.  
Көгөндү бий койсо, көзүндү оюп жейт.  
Көгөрө жортсон, кызара бертөсүн.  
Көгүчкөн атса мергенсийт, көк байтал минсе эрдемсийт.  
Көз – коркок, кол – баатыр.  
Көз – чырдын уясы, көнүл – сырдын уясы.  
Көз байлыкты издейт, көнүл чындыкты издейт.  
Көз жалтанган зор ишти кол бүтүрөт.  
Көз жетпеген жерге сөз жетет.  
Көз карыса да, көөдөн карыбайт.  
Көз көрбөгөндү көнүл билет.  
Көз көрбөсө, жүрөк сүйбөйт.  
Көз көргөнгө, кулак укканга тойбойт.  
Көз көргөндү көнүл тилейт.  
Көз көрсө көнүл айныйт.  
Көз көрүп кызылканды кол баса албайт.  
Көз менен көргөн чын, кулак менен уккан күмөн.  
Көз сокурун дарыласа болот, көнүл сокурун дарылап болбойт.  
Көз тойсо көнүл тоёт.  
Көз түшкөн гүлдү кол үзөт.  
Көз учу менен көздебө, зыяны болот көзүнө.  
Көзгө айтылган ак сөздү көмө чаппа.  
Көзгө чөп салган душмандыктын белгиси.  
Көздөн алыс, көнүлдөн булас.  
Көздөн кетет, жүрөктөн кетпейт.  
Көздөн көнүл көрөгөч.

Көздөп аткан ок таамай, орундуу айтылган сөз таамай.

Көздүн карегиндей сакта.

Көздүн көргөнүнөн, кулактын укканы көп.

Көздүн курчу болот, сөздүн мурчу болот.

Көздүн сокурунан, көкүрөктүн сокуру жаман.

Көздүү ийне жерде калбайт.

Көzsүз күнүн өтөөр, элсиз күнүн өтпөс.

Көзү ачык көпту көрөт.

Көзү бозоргон там сүзет.

Көзү жамандын өзү жаман.

Көзү жок көгөөн, башы жок балапан.

Көзү жокко көргөзсө да билбайт.

Көзү жоктун өзү жок.

Көзү жоктун тенири бар.

Көзү сокурга жолуксаң – жолук, көкүрөгү сокурга жолукпа.

Көзүм барда «дурус» деген сөз укпай, көзүм жокто «сонунунду» не кылам.

Көзүмдү ачып көргөнүм, оозумду ачып өпкөнүм.

Көзүн барда көйкөлөт, көзүн жокто сөйкөнөт,

Көзүндөн оюн алыс көрүнет.

Көзүндү ачканга көр казба.

Көзүнө чөп салган душмандыктын белгиси.

Көйнөгү башканын көөнү башка, чапаны башканын санаасы башка.

Көйнөгү кирдин көөнү кир.

Көйнөгү көөлүүнүн тамагы майлуу.

Көйнөгү әкөө болсо, көнүлү төртөө.

Көйнөк берсен бу жайда, көлөкө болот ти жайда.

Көйнөктүн кири жууса кетет, көнүлдүн кири айтса (канткенде) кетет.

Көйрөк ат минсе чабат.

Көйрөң үшүбөсө да, калтырайт.

Көк байтал минген сергексийт, көгүчкөн аткан мергенсийт.

Көк жал сөзү митедей,  
Көкжал адамга көшөкөрлүк жараашпайт.  
Көкөлөй учат көк кытан, дүнүйө жалган бир ту-  
там.

Көкөтөйдүн ашы – көп жанжалдын башы.

Көктө баратсан жерди ойло.

Көктө булут болбосо, көнектөп жамгыр жаабас,  
көңүлгө кайғы толбосо, көлкүлдөп көздөн жаш ак-  
пас.

Көктө жарық жылдыз көп, кара сууда кундуз  
көп.

Көктөгөн жетиilet да, жетилген кетиilet.

Көктөн тилегеним жерден табылды.

Көкүрөгү сокур менен алғыча, көзү сокур менен  
алсын.

Көкүрөгү туйбаса, көз көргөндөн не пайда?

Көкүрөк чечен болсо, көзү көрүп не кылат.

Көкүрөктө болбосо көк ийне бакыр (байкуш) ка-  
нетсин, көптөгөн иттер бириксе көр (сокур) ит ба-  
кыр (байкуш) канетсин.

Көл канча терен болсо да – түбү бар, тоо канча  
бийик болсо да – төбөсү бар.

Көл таянычы – жер, көсөм таянычы – әл.

Көл толгондо чайпалат.

Көл толкуса көл болот, көл толкуса сел болот.

Көл чайпалса көбүгү бетине чыгат, әл чайпалса  
тентеги четине чыгат.

Көлгө күшүн түшпөсүн, жаманга ишин түшпөсүн.

Көлдү көрбөгөн көлчүккө таныркайт.

Көлөкөгө карап тон бычпайт.

Көлөкөдө жаткан ит, күндү көрүп үрөт.

Көлөкөдөгү көк күчүк арабаны мен сүйрөп бара-  
там дейт.

Көлөкөндү кууба, жел менен жарышпа.

Көлтөйгөн лөк – көгөргөн (түпсүз) көлдөй көк  
болот.

Көлүгүнө жараша – жүгү.

Көлүнөн безген каз онбос, әлинен безген эр онбос.  
Келчүк өзүн көл ойлойт.  
Көмүр өчүрүп көө болгон, бир токойго ээ болот.  
Көмүрчүгө темирчи үйүр.  
Көмүскө достон, көрүнө душман артык.  
Көнбөгөн жер – көрүстөн, көнгөн жер кемби бейштен.  
Көнбөгөн бейишиңен көнгөн тозогум артык.  
Көнүл – сөздүн сандыгы.  
Көнүл ишине сот жок.  
Көнүл каалабаса, себеп көп.  
Көнүл калган адамдын көлөкөсү да сүйкүмсүз.  
Көнүл картайбайт, көз картаят.  
Көнүл карыбаса, пейил тарыбайт.  
Көнүл кен болсо, үйүн да кен, көнүл тар болсо,  
аалам да тар.  
Көнүл кири айтса кетет, көйнөк кири жууса кетет.  
Көнүл кылсаң бир ишке, көктөгүнү аласын.  
Көнүл ооруткан наадандык, көнүл көтөргөн адамдык.  
Көнүл черин сөз жазат.  
Көнүл ынагы көздөн билинет.  
Көнүлдөгү дат – өмүрдөгү дат.  
Көнүлдөгү сырды көз билдириет.  
Көнүлдүн калганы – өмүрдүн арманы.  
Көнүлдүн ээси кудай, үмүттүн ээси убай.  
Көнүлдүү коншуга ызалуу сөз айтпа.  
Көнүл картайбайт, көз картаят.  
Көнүлсүз көздөн жаш чыкпайт.  
Көнүлү бузук башкалардан айып издейт.  
Көнүлү куунактын өмүрү узак.  
Көнүлү тар көп элден көнүлгө толоор эр чыкпас.  
Көнүлү түшкөн көзүн албайт.  
Көнүлү тынар көп элдин, көзгө толор эр чыкса.  
Көнүлүм келсе көлдөймүн, көнүлүм келбесе чөлдөймүн.

Көнүлүнө жакканды дүлөй да угат.  
Көнүлүн кош болсо, ичкениң ирим, жегениң  
желим.

Көнүлүн менде болсо өмүрүм сенде болов.  
Көөдөн болбосо, көз тамдын тешиги.  
Көөдөнү жукадан, чөнтөгү жука артык.  
Көөн ооруткан дос болбойт, ич ооруткан аш бол-  
бойт.

Көөрүктүн оту тутанбайт туш тушунан жел  
чыкса.

Көп – коркутат, терең – батырат.  
Көп – мазар, көптөн качкан – азар.  
Көп адашпайт, көлөкө карматпайт.  
Көп акмақтын агасы болгончо, бир акылман-  
дын иниси бол.

Көп акча көздү көр кылат.  
Көп алғын келсе көп иште.  
Көп алғын келсе түшүмдү, сугатка чыгар күчүндү.  
Көп аткандан мерген болбойт, көп сүйлөгөндөн  
чечен болбойт.

Көп баатырдан жоо кетет, көп чеченден доо ке-  
тет.

Көп байкаган көсөм, сөз байкаган чечен.  
Көп бар жерде сын бар, сын бар жерде чын бар.  
Көп баскан аяк чок (бок) басат.  
Көп бергенден аз берген, кечиктирбей бат бер-  
ген (артык).

Көп бергенден тез берген артык.  
Көп бергендин көөнү билет, аз бергендин пейли  
билет.

Көп берекетке көп аракет керек.  
Көп бил – аз сүйлө.  
Көп билген аз сүйлөйт, аз билген көп сүйлөйт.  
Көп билген нуска болот, көп иштеген уста бо-  
лот.  
Көп билсен да, көптөн артык билбейсин.  
Көп бириксе көл болот, көл капитаса сел болот.

Көп бириксе токчулук.

Көп дабыш кошулса, бир дабышты жок кылат.

Көп душманың болсо, көз ирмебес эр болгун.

Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет.

Көп жашаган куу (дөө карт) түлкү капканга түшпөй койчу эмес.

Көп жашаган не билет, көптү көргөн шо билет.

Көп жашагандан сураба, көптү көргөндөн сура.

Көп жойлогон түлкү ачтан өлөт.

Көп жылкынын ичинде жетим кулун билинбейт.

Көп издесен табасын, көп сурасаң аласын.

Көп ичкендин көөнү билет, аз ичкендин пейли билет.

Көп каз башсыз учпайт.

Көп кайғырган дартка чалдыгат.

Көп карынын ичинде бир бала болсо, даана болот, көп баланын ичинде бир кары болсо, бала болот.

Көп көлдөтөт, аз чөлдөтөт.

Көп көргөн – нуска, көп иштеген – уста.

Көп көчүрүлгөн дарақ бүрдөбейт.

Көп кызыккан адам көптү билет.

Көп кыйкыргандан коркпо, унчукпай тургандан корк.

Көп менен көргөн – улуу той.

Көп менен көргөнгө кабак салбай, кайрат кыл.

Көп ойлогон табаар, көп үйлөгөн жагаар.

Көп ойлоп, жакшы сүйлө – нуска болсун, сураса жообун дагы кыска болсун.

Көп окуган көптү билет.

Көп окуган озот, көп ойногон тозот.

Көп ооруган эмчи болот, көп кескен уста болот.

Көп сөз – чөп (бок) сөз.

Көп сөз -көмүр, аз сөз – алтын.

Көп сөз эшекке жук.

Көп суур ийин казбайт, ийин казса терен казбайт.

Көп сүйлөгөн бакыл бий, төп сүйлөгөн адыл бий.  
Көп сүйлөгөн жигиттин бир ажалы көптөн.  
Көп сүйлөгөн көпкөндөр, өз абийрин төккөндөр.  
Көп сүйлөгөн мангилер, көзгө кирген тикендей.  
Көп тамчыдан көл болот.  
Көп төксөн кыкты, түшүм болот мыкты.  
Көп тындаған аз сүйлөйт.  
Көп тынша, аз сүйле.  
Көп уктаган көптөн куру калат.  
Көп үйлөсө жел болот, көп ыйласа сел болот.  
Көп чогулса калмак каны – Ажаанды кармайт.  
Көп ыйлаактын көзү жаман, көп сүйлөөктүн сөзү  
жаман.

Көпкө аз түтпөйт.  
Көпкө белгилүүнү келиширип айтуу кыйын.  
Көпкө кубанба, азга ыйлаба.  
Көпкө сугун арткан аздан куру калат.  
Көпкө ыраазы болбогон, азга умтулуп зар болот.  
Көпкөн жигит (же киши) басыгынан байкалат.  
Көпкөн жигит көп сүйлөйт, чечен (эстүү) жигит төп сүйлөйт.  
Көпкөн, көпкөндүн өлүмү (же жазасы) көптөн.  
Көпсөн – жарыласын, толсон – төгүлөсүн.  
Көпсүнгөн жоону кыйын дебе, кайрат кылсан жыгасын.  
Көптөн качкан көмүүсүз калат.  
Көптөн коён качып кутулбайт.  
Көптөн көп акыл чыгат.  
Көптөн үмтөткөн аздан куру калат.  
Көпту азайтмак оной, азды көбөйтмөк кыйын.  
Көпту жамандаган көмүүсүз калат.  
Көпту көрбөй көсөм болбос, көп сүйлөбөй чечен болбос.  
Көптун бозу күбөлүү да дубалуу.  
Көптун көзү көрөгөч, колу берешен.  
Көптун көөнүн эриткен көрөнгөлүү сөз болот.

Көптүн пикири көрөгөчтүн өзү.

Көптүн тилеги – көл.

Көпүрө көптү көтөрөт, көңүлдү кеп көтөрөт.

Көпүрө салсаң әки жагынан башта.

Көпчүл болсоң – өсөсүн, кекчил болсоң – өчөсүн.

Көпчүлүк бар жерде токчулук бар.

Көпчүлүк бир уучтан берсе тойгузат, көпчүлүк бир муштан берсе өлтүрөт.

Көпчүлүк кайда болсо, токчулук ошол жерде.

Көпчүлүк камын ойлосон – озосун, өз камынды ойлосон – тозосун.

Көпчүлүк көөлөсө сараңбай төөсүн соет, көпчүлүк жөөлөсө канкор кан өкүмүн коет.

Көр дүйнөдөн жан дүйнөнүн байлыгы артык.

Көрбөгөн бейишшинден көргөн тозогум артык.

Көрбөгөн жерге кеч чыкпа, көрбөгөн жанды эш тутпа.

Көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа.

Көрбөстү көрбөй көзүнө сак бол, айтпасты айтпай оозуна сак бол.

Көргөн көздү уккан кулак жениптири.

Көргөн көргөнүн кылат, көсөө түрткөнүн кылат.

Көргөн менен уккан бирдей әмес.

Көргөндөн көрө әлегин көп, билгенден биле әлегин көп.

Көргөн-турганы жаман.

Көргөнү жакшы көч баштайт.

Көргөнү жаман бергенин алат (же доолайт).

Көргөнүн жазбай так айтат ырчылардын устасы.

Көркөм өнөр – касиеттүү күч.

Көркүнү көрүп алганча, сүйүктүүнү сүйүп ал.

Көрөр күнү бардын ичер суусу бар.

Көрпө жукасы тондурат, көңүл жукасы аздырат.

Көрпөнү күндө күбүсө – түлкү, түлкүнү күндө күбүсө – күлкү.

Көрсө – көрмөксөн, билсе – билмексен.

Көрүнгөн тоонун ыраагы жок.  
Көрүнгөн өз әмес, өз бирдей әмес.  
Көрүнгөн тоону бийик дебе, аракет кылсан ышасын.

Көрүнөө зордук – башкы кордук.  
Көрүп жүргөн суктанат, көрбөгөндөй мактанат.  
Көрүшпөй кеткен дос салкын.  
Көсөм чыккан адамдар, көрөнгөлүү сабадай.  
Көсөө – кудай буйругу, сакал – адам сыймыгы.  
Көсөөнүн акылы түштөн кийин кирет.  
Көтөнү бөлөктү көктөсө болбойт, жатыны бөлөктү жамаса болбойт.

Көтөрүм көтөрүлсө, көч алдын бербейт.  
Көтөрүп сууга салган жаман, көз салбаган тууган жаман.

Көч бара-бара (жүрө-жүрө) түзөлөт.  
Көч маанисин билбеген көчкөндө өгүз өлтүрөт,  
сөз маанисин билбеген сөздү өзүнө келтириет.  
Көчкөн журттун кадыры конгон журтта билинет.

Көч-көчтөп кабар келсе, уйқунун тынчы кетет.  
Көчкүдөн сагызган гана кутулуптур.  
Көчмөк, конмок жерге сын. Качмак, куумак эрте сын.

Көчө (же көжө) ичкендин көөнүнө дайын.  
Көчөрман болсо, журтту жамандабайт.  
Көчөт тиккен көлөкөлөйт.  
Кубаныч менен кайгынын салмагы бирдей.  
Кубанычты жибители, өкүнүчтү чирители.  
Кубанычыбыз кут болсун, ийгилигибиз жуп болсун.

Кудай деген кул ачка калбайт.  
Кудай жаштын тилегин берет.  
Кудай кошкон куда болот, пайгамбар кошкон дос болот.  
Кудай кылайын десе кулду баш кылат, ак падышаны кара кылат.

Кудай малынды алса да, абийиринди албасын.  
Кудай пейли кенди тарытпайт, пейли тарды ке-  
нейтпейт.

Кудай сактаган токтуну бөрү жебейт.  
Кудай сүйгөн куда, пайгамбар сүйгөн дос болот.  
Кудай ураар жигитке кумгандай жүрөк жа-  
ралат.

Кудай ураар кишиде кол башындай жүрөк жок.  
Кудай урганды кошо ур.  
Кудай чон, кудайдан соң дүйнө чон.  
Кудайга ишенген курсагы тойбойт.  
Кудайга ишенген куру калат (жөө калат).  
Кудайга сунган кол жетпейт, падышага айткан  
сөз өтпөйт.

Кудайдан көптү сура, бергенине ыраазы бол.  
Кудайды көзүн менен көрбөсөн да көкүрөгүн ме-  
нен тааны.

Кудайдын бергенин билбейт, урганын билет.  
Кудайдын буйругу чачтан (кумдан) көп, аны  
кылган (аткарган) киши жок.

Кудайдын буйругусуз кумурсканын бели сын-  
байт.

Кудайдын каарына калган жыгач – тегирмен-  
дин шакылдагы болот.

Кудайдын көзү түшкөнгө, пайгамбардын сөзү  
түштөт.

Кудайдын кулагы сүйүнсүн.  
Куданыкын кудай берет.  
Кудан алыс болсо, сыйлуу болосун, кудан жа-  
кын болсо, чырлуу болосун.

Куда-сөөктүн кызыгы – барыш-келиш.  
Кудуктай кулкун бергиче, томуктай топук бер-  
син.

Кузгун тарп көрбөсө жүрө албайт.  
Кузгунга куда болсон жегениң тарп болор.  
Кузгундуку куу жыгачтын башында, бөрүнүкү  
тең орток.

Күйма кулакка айтсан қуюп алат, акма кулак-  
ка айтсан ағып кетет.

Күйтунун күйругу бир тутам.

Кул жеймин дейт күйрукту, кудай билет буй-  
рукту.

Кул кулду тааныйт, шарыят жолду тааныйт.

Кул күтурса байын урат, ит күтурса ээсин ка-  
бат.

Кул күтурса күдүкка кайырмак салат.

Кул күтурса өтүгү менен төргө өтөт.

Кул күмүш тапса, аны коёрго жер таппайт.

Кул менен жеген каймак күстурбай койбайт.

Кул өз теңин өзү табат.

Кулагына – алтын сырға.

Кулак укканды көз көрөт (же көрбөй койбайт).

Кулак укса суук сөз, курсакка барып муз болот.

Кулактан кирген суук сөз жүрөккө барып муз  
болот.

Кулактууга сөз айтса, кулагынын түбүндө, ку-  
лаксызга сөз айтса, куу какырдын түбүндө.

Кулалы жыйып күш кылган, куранды жыйып  
жүрт кылган.

Кулалыдай салпактап мин жыл өмүр сүргөнчө,  
барчындай асманда чалкып, бир жыл өмүр сүр.

Кулан күдүкка түшсө, кур бака айгыр.

Куланды үйрөткөн эр, кулжаны эңген бүркүт.

Куландын тиши – күрчтүн мизи.

Кулда кулак жок, күндө дымак жок.

Кулдай иштеп, хандай жаша.

Кулдун башы мукул (же мукур), аягы тукул.

Кулдун жаны иттин жаны менен тен.

Кулдун мойну жоон, күчү жок, курсагы бир той-  
со, дүйнө менен иши жок.

Кулкуну жаман кууратат.

Кулкунундун өскөнү – кунарындын кеткени.

Кулпу күчтүү әмес, ачкыч күчтүү.

Кулун сындуу ат минип, бала жыттуу жар сүйгөн.

Кулунду кошсо ат болбойт, урушуп тууган жат болбойт.

Кум жайылып таш болбойт, кул жыйылып баш болбойт.

Кум қулака күйсан болбойт.

Кум кум менен бирикпейт.

Кум түш кудайындан, таш түш таалайындан.

Кумарга ууру жолдош.

Кумарга, акчага жолобогула, ал азыткы шайтанды да жолдон чыгарат.

Кумурска бириксе, арстанды да жыгат.

Кумурска да төөнүн өркөчүнө чыккысы келет.

Кумурска кичинекей болсо да, кайраты тоо антарат.

Кумурсканын өзү кичине, жүгү чон.

Кумурсканын уюгуна жыгач салба (же көөлөбө).

Кун тийген жердин күкүгү (же чоросу).

Күн тийип туруп жааган күндөн түнүл, күнгүрөнүп сүйлөгөн кишиден түнүл.

Кунаажын көзүн сүзбөсө, бука мурунтугун үзбөйт.

Кур аякка бата жүрбөйт, экөө бирөөнү күтпөйт.

Курал иштебейт, уста иштейт.

Курама темир курч болот.

Куран кудайдын тили дешет.

Куранды сыйлаганың – Кудайды сыйлаганың.

Курандын сөзүн куу молдо бузат.

Кургак сөз кулакка жакпайт.

Кургак сөз там жарат, куру кайрат баш жарат.

Кургак чечендик мөмөсү жок дарак.

Курдаштын кудайы бир.

Курсагы ач курушат, акылы аз урушат.

Курсагы ачкан – урушчаак.

Курсагы жаман айтта өлөт.

Курсагың ач болсо да, кулагың тынч болсун.

Курсак ач болсо күлкү келбейт, тайган бар жерге түлкү келбейт.

Курсак ток болсо, колун (же тилин) шок болот.

Куру аякка бата жүрбөйт.

Куру жерден өрт чыкпайт.

Куру кайгыдан пайда чыкпас, кайгынды кайги  
эзен деп әч ким укпас.

Куру кайрат баш жарат, кур кыйкырык таш  
жарат.

Куру колго күш конбойт.

Куру намыс көрк бербейт.

Куру суудан май чыкпайт, куру сөздөн маани  
чыкпайт.

Куру убададан курсак тойбойт.

Курулай мактоого эдирейүү – тайыздык, куру-  
лай жамандоого шөлпөйүш – мажирөөлүк.

Курулай намыс кылбагын, курулдап турса кур-  
сагын.

Курулуш болсо, бурулуш болот.

Курулушта бурулуш бар.

Курч кетилет, чарыкка кармаса жетилет.

Куттуу конок келсе, кой эгиз табат, кутсуз ко-  
нок келсе, койго карышкыр чабат.

Куттуу үйдөн куру чыкпа.

Кутургандан кутулгандын өзү – акыл.

Куу алдаганын да билгизбейт, арбаганын да бил-  
гизбейт.

Куу куйругун карматпайт, ақылын алдатпайт.

Куу сөзү менен әритет, иши менен иритет.

Куу түлкү капканга кош буттап түшөт.

Куур тондун ичинде куурасын жигит өлбөсүн,  
тери тондун ичинде тердесин жигит өлбөсүн.

Куураган кезде кумар жазуу – кудай берген  
ырыскы менен тен.

Куурайды бирден сындырмак арзан, тобу менен  
сындыра албайт балбан.

Күш баласы жырымга карайт, ит баласы жырым-  
га карайт.

Күш жаңылса, торго түшөт, эр жаңылса колго түшөт.

Күш жемине алданат, адам сөзгө алданат.

Күш жемине кайрылат, эр әлине кайрылат,

Күш жемине какабайт.

Күш канаты менен учат, куйругу менен конот.

Күш төрөсү – Буудайык, ит төрөсү – Кумайык.

Күш учуш үчүн, адам бакыт үчүн жаралган.

Күшту жырткыч кылган – тырмагы, кишини сүрдүү кылган – мансабы.

Күштун алганынан салганы кызык.

Күштун да туулган уясы бар.

Күштун сырын мұнұшкөр билет.

Күштун тилин күш билет.

Күшу жоктун турумтайы шумкар, аты жоктун котур тайы тулпар.

Күбөлүү сөз – никелүү зайдыптай.

Күжүрмөндүн карды тоқ, әмгексизде ырахат жок.

Күз – күрөш, жаз – жарыш.

Күзгү муздун күзгүдөйүнөн качпа, жазғы муздун жабыктайынан кач.

Күзгүгө үйүр – боюн түзөйт, күмөн болгон – оюн түзөйт.

Күзэттө көзүн илинсе жоого өзүн илинесин.

Күзүндө үркүп калат, жазында илkip калат.

Күзүндө чыгынбаган, кышыйда жылынбайт.

Күйбөгөнү күл болду, көрбөгөнү көр болду.

Күйгөн катын – кошокчул (же күйгөн катын – кошокчу).

Күйгөн менен өткөнгө өкүнгөн болбос,

Күйгөндөн айтам бир сабак.

Күйкөнү канча тапта, баары бир карышкыр ала албайт.

Күйөө баланы пайгамбар да сыйлаптыр.

Күйөөгө жетпей кыз тынбайт.

Күйөөнүн аты менен күл ташы.

Күйөөнүн үйү – бирөөнүн үйү.

Күйөөн жаман жан болсо, күндө ақылың ман болор.

Күйөөндүн көөнүн кирдепе, күнүгө бизди тилдетпе.

Күйөөрүн жок болсо, күтөөрүн болсун, сүйлөөрүн жок болсо сүйөөрүн болсун.

Күйүкке дары табылат, ақыры күйүктө дары табылбайт.

Күйүп чок болгон жаман, өлүп жок болгон жаман.

Күйүт деген чоң жоо.

Күйүттү күйүп ызала, қырсыкты әмгектенип табала.

Күкүк өз атын өзү чакырат,

Күкүктүн доошун әшиптей күн жайылып ачылбайт, күйүттү болгон адамдын күндө добушу басылбайт.

Күлгөңгө күттүрбөй өзүм барам деген ушул.

Күлгөндү билбесен ыржайба.

Күлгөңдү сурасаң билгени бар, ыйлаганды сурасан өлгөнү бар.

Күлгөңдүн баары дос әмес, урушкандын (кәэде ачуунун) баары кас әмес.

Күлгөңдүн билгени бар, ыйлагандын қекүрөгүнө түйгөнү (же муну) бар.

Күлкү – ден соолуктун мұлкү.

Күлкү – өмүргө құлазық.

Күлкүдөн – қүлкү, кайғыдан – кайғы чыгат.

Күлкүдөн да жаш чыгат.

Күлкүдөн өлгөндүн арманы жок.

Күлкүсү күнду чыгарған, тамашасы танды атырган.

Күлкүчүнүн ичи оорубайт, кемекчинин тиши оорубайт.

Күлү додо болбогон.

Күлүк – озбой, сулуу – озбой, бак – озот.

Күлүк ат чапкан сайын арбытат.

Күлүк ат, алгыр күш, сулуу кыз – әлдин кенчи.  
Күлүк жардыга туулуп, байга токтойт.  
Күлүк күнүндө, тулпар тушунда.  
Күлүк менен жоргонун тери кургабайт.  
Күлүк озбой, сулуу озбой, бак озот.  
Күлүк чапкандыкы, мал тапкандыкы.  
Күлүкке күн салганча, байталга бак берсин.  
Күлүктөн күлүк өтөт, күйүкпөгөнү марага жетет.  
Күлүктөн күлүк чыкса – төрт аягы тыбырайт,  
чеченден чечен чыкса – оозу-мурду кыбырайт.  
Күлүктү кимдер билбеген, күлүндөп кимдер жүрбөгөн.  
Күлүктү табына келтирген – саяпкер, күшту кыраан кылган – мұнұшкөр.  
Күлүктү таптайт саяпкер, сүреөгө алат талапкер.  
Күлүктүн таманы бара-бара кызыйт.  
Күлүп киргендөн түңүлбө, күнгүрөнүп (же ыйлап) чыккандан түңүл (же сактан).  
Күлүп сүйлөгөн адамдан корк, күлүмсүрөп жааган жамғырдан корк.  
Күлүп сүйлөгөн кишиден түңүл, тийип туруп жааган күндөн түңүл.  
Күмүш әэр ак кабат, ат жоорутар болгон соң – күмүшүн алыш отко жак, күйүшөөр тууган болбосо – күлүмсүрөп жатка жак.  
Күн болбосо күн каранғы, ай болбосо түн каранғы.  
Күн жаабаса жер гүлдөбөйт, күмга тиккен жыгач бүрдөбөйт.  
Күн жаманга да, жакшыга да бирдей тиет.  
Күн караган суукка тоңот, бай караган (ачтан өлөт) онолбойт.  
Күн нурун аябас, күйөө күчүн аябас.  
Күн нурун этек менен жапкан болбойт.  
Күн тийген жердин күкүгү (же чоросу).  
Күн түшсө эрдин башына күйүшкөн дос жакшы.

Күн узарса иш көп, түн узарса түш көп.  
Күн чубактоо – жалкоолуктун белгиси.  
Күнгө күлө бакса, бир штандык бөз сурайт.  
Күндө келген коноктун кадыры жок.  
Күндө келген күл ууртайт, айда келген май ууртайт.

Күндө кийик тиштесе да иттин аты ит болот.  
Күндө эт жеген киши мал күтөбү, айында эт жеген киши жан күтөбү?

Күндү бузган ала булут, элди бузган ушакчы чуут.

Күндүзгү аштын (же тамактын) ортогу көп.

Күндүк жолго чыксан, айлык азық ал (кәэде айлык азығынды камда).

Күндүк өмүрүн (кәэде бийлигин) болсо (калса), түштүгүнө жорго мин.

Күндүн жакшысы алдыда.

Күнөө кылбас киши жок – актанса да, сыр алдырбас киши жок – мактанса да, алтын көрсө периште жолдон чыгар.

Күнөө унтуулбайт, жакшылык жерде калбайт.

Күнү бүтпөгөндүн ырысы түгөнбөйт.

Күнүмдүк ишке кайгырба, түбөлүк ишке кайгыр.

Күнүнө бир жаңылык укпаган кулак керен болот.

Күркүрөп келген жоодон, күлүндөп келген жоо жаман.

Күркүрү бар, кубаты жок, күлдүрү бар жамгыры жок.

Күрмөп байлаган жип бат чечилет.

Күрөк кайда болсо, баштык ошондо.

Күрөш түгөнгөн жерде – жашоо түгөнөт.

Күрөшөм десен чынынды айт, биригем десен сырынды айт.

Күрөштүн максаты жениш.

Күрүчтү (же шалыны) сугарганда, күрмөк кошо суу ичет.

Күрүчтүн аркасы менен күрмөк суу ичет.  
Күтүүсүз келген ыза оолуктурат, жүрөгүм ооруп турат.

Күйдө күндүн күчү бар.  
Күүнүн башы Камбаркан.  
Күүсү жанбас заман жок, күчү кайтпас адам жок.  
Күч – биримдикте.  
Күч айласын билбеген көчгө күлүк өлтүрөт.  
Күч акылга баш иет.  
Күч атасын тааныбайт (кәэде күч атасын жыгат).  
Күч бербеген тулпардан, сүтүн берген уй жакшы.  
Күч билимде, кубат илимде.  
Күч кетет, билим кетпейт.  
Күч күйөө уктаганын (кәэде жатканын) калынга тогойт.  
Күч эшикten кирсе, адилдик түндүктөн чыгат.  
Күчтү күч токтотот, сөздү сөз токтотот.  
Күчтүн аздыгынан әмес, курсактын ачтыгынан.  
Күчтүү болсон жердей бол, баарын чыдалап көтөргөн.  
Күчтүү күчөнсө – күчүнө келет, күчү жок күчөнсө – бели мертинет.  
Күчтүү күчсүздү женет.  
Күчтүү менен күрөшпө, таалайлуу менен тартышпа.  
Күчтүү шамал же отту өчүрөт, же күчөтөт.  
Күчтүүнүн күнү тууса, күлөөгөчтүн алды катат.  
Күчү барда басынган чабалдын иши.  
Күчүнө ишенген күчүркөнбөйт.  
Күчүндү күлкүгө коротпо, күлкүндү әрмекке чаппа.  
Күчүндү тилинден чыгарбай, ишинден чыгар.  
Күчүнө ишенбе, ишиңе (кәэде акылына) ишен.  
Кыбыр киши жадатат, шыбыраган шектентет.  
Кыбыраган кыр ашат.  
Кызы – башка үйдүн жарыгы.

Кыз – конок.

Кыз боозуп энесин коркутат (болбо).

Кыз деген буйлалаган төө.

Кыз жакшысы – жакадагы кундуз.

Кыз жакшысы кымбат, уул жакшысы урмат.

Кыз жакшысы чалкакка тийген айдай, чыныга куйган майдай.

Кыз жакшысы-жакадагы кундуз.

Кыз жакшысын ынак билет, сөз жакшысын кулаг билет.

Кыз жаманы – кыроо, кыз жакшысы – кымбат.

Кыз жети жашка келгенде энесин жергеге көшот.

Кыз жүрөгү – ыр түнөгү.

Кыз жыргаар жерине ыйлап кетет (барат).

Кыз калыңсыз болсо да, каадасыз болбойт.

Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат?

Кыз кесири кырк эшекке жүк.

Кыз кишинин кыйык болгону жаман.

Кыз конок, бүгүн өз үйүндө, эртен башка бирөөнүн үйүндө.

Кыз күлүндөсө – кубангандык, санаа тынчыса – жубангандык.

Кыз кыздай, кыш кыштай болсо.

Кыз кылыгы менен жакшы, ийне учугу менен жакшы.

Кыз кылыксыз болбойт.

Кыз Кырымга (Крым) жеткизет, уул Урумга (үрүмчү) жеткизет.

Кыз кыялдын бермети.

Кыз өлсө – кырчындай башы кыйылат, жигит өлсө – уч күн жалын, уч күн чок, уч күндөн кийин көздөн жаш тыйылат.

Кыз өнү менен, жер чөбү менен.

Кыз сүйкүмү кылайып чыккан күндөй, бала сүйкүмү бардык адамдар учун бирдей.

Кыз турган үйдө кыл жатпайт.

Кыз туудум – кыяллын кошо туубадым, уул туудум – уздугун кошо туубадым.

Кыз уурдаган – кылмыш.

Кыз уяты – тартуу, ат уяты – сатуу.

Кыз чыгарган кымбат, уул үйлөнткөн урмат.

Кыз экенде кызыл кыз (же баары жакшы), жаман катын кайдан чыгат?

Кыз энеден үлгү албаса чоркок болот, уул атадан үлгү албаса коркок болот.

Кызаргандын баары манат болот, кылган иштин баары адат болот.

Кызга бергис жубан бар, атка бергис кунан бар.

Кызга кызыл жарашат, жасангана жашыл жарашат.

Кызга кырк үйдөн тыюу.

Кызга энеден башка төркүн жок.

Кызганба тамак, кызгансаң – таяк.

Кызганбаган, шексинбеген бир адам жок.

Кызганган да күн, куру калган да күн.

Кызганчаактыкын кызыл ит жейт.

Кызганчаактыкын ашы ич оорутат.

Кызганыч сүйүнү талкалай турган айлакер жоо.

Кыздкуу болсоң – көздүү бол.

Кыздкуу болсоң, кыя сүйлөбө.

Кыздкуу жерде – кыякчы, кымыздуу жерде – аякчы.

Кыздкуу киши кыр ашат.

Кыздкуу кызга сынтақпа, уулдуу уулга сынтақпа.

Кыздкуу үйгө – ырчы.

Кыздкуу үйдө кыңыр сүйлөбө, уулду үйдө узун сүйлөбө.

Кызды асырай албаган күн кылат, уулду асырай албаган күл кылат.

Кызды бешикке салганда, себин сандыкка сал.

Кызды сураганга бер, кымызды ичкенге бер.

Кыздын бир жаңылганы – мин жаңылганы.

Кыздын жаманы иттен чыгарат.  
Кыздын жолу кырс.  
Кыздын көнүлү (же көөнү) кызылда.  
Кыздын кырк чачы улуу.  
Кыздын кыя тартып басканы – кыйбасына сөз айтканы.

Кыздын сырын төркүнү билет (же Кыздын сыры төркүнгө маалим).

Кыздын төрүндө болгуча, уулдун улагасында бол.  
Кыздын чырагы кырк.  
Кызмат – колдун кири.  
Кызматы менен әлге жакса, кыз бала жакшы уулдан.

Кызматына карай урматын.  
Кызуу кандуулук менен убада бербе.  
Кызы бар үй – кымызы бар сабаа.  
Кызы бар үй – кыялдуу үй.  
Кызы бардын – кымызы бар саба.  
Кызы бардын назы бар.  
Кызы бардын ыракаты бар.  
Кызы жаман болсо – жаш дейт, баласы жаман болсо – мас дейт.

Кызыганды кымыз чыгарат.  
Кызый-кызый кыздын койнуна кириптири.  
Кызык сөз кызыганды чыгат.  
Кызыккан иш кыйнап коёт.  
Кызыл от кызыр калбайт, кысырак қулун салбайт.

Кызыл соодагер арзанга алыш, кымбатка сатат.  
Кызылдын баары шайы эмес, сарынын баары май эмес.

Кызыл-кызыл кекиртек, кыйла жерге секиртет.  
Кызым, колумдан учурган күшүм.  
Кызымдын кулагына алтын сырға.  
Кызың жаман болсо жети атаңа жетээр, «атти-гинин ай» – деп өмүрүн өтөөр.  
Кыйкыргандан коркпо, кылтыйгандан корк.

Кыйкырып келген жоо жаман, ышкырып келген кыш жаман.

Кыймылдаган кыр ашат.

Кыймылсыз мүлкө да кыймыл керек.

Кыйнаган да тил, сыйлаган да тил,

Кыйналганда киши өзүнүн ким экенин таанытат.

Кыйналып табылган ырысқы – баалуу.

Кыйналыштын артында женилдик болот.

Кыйнап минген атынды суук (муздак) сууга сугарба, жаман-жакшы кеп болсо, өз оосундан чыгарба.

Кыйшык болсо да жол жакшы, калы болсо да кыз жакшы.

Кыйшык болсо да көз жакшы, сокур болсо да уз жакшы.

Кыйшык иш кырк жылдан кийин да билинбей койбойт.

Кыйыктаса жумурткадан кыр табылат.

Кыйын иш жок ааламда, кайрат болсо адамда.

Кыйындыкта жолдошуңду сакта, максаттуу иштен качпа.

Кыйынчылык башка түшкөндө эски тааныш эске түшөт.

Кыйынчылыктан качсан, бакыт жөнүндө ойлобо.

Кыйыштырып каласан – отун жанаар.

Кыламыктан бут сынат, буламыктан тиш сынат.

Кыларга иши жок, саларга кушу жок.

Кылганың бирөө үчүн, үйрөнгөнүн өзүн үчүн.

Кылгылыкты кылыш, кыл жип менен бууп.

Кылгыртса да май жакшы, күйдүрсө да күн жакшы.

Кылда кыйкым жок, жумурткада кыр жок.

Кылды бакандай кылыш көрсөтөт.

Кылмыш – кылмышты жаратат.

Кылмыш кылсан кылтакка түшөсүн.

Кылым жашасан кылым оку, окууда карылык жок.

Кылымга кеткен сөз калды, өзгөлөр кетип өз калды.

Кылыш ичкен – кыйын аш, кыдырып ичкен – оной.

Кылыш – бирди, тил – минди жыгат.

Кылыш – курал эмес, акыл – курал.

Кылыш жарасы бүтөт, тил жарасы бүтпөйт.

Кылыш кеспегенди тил кесет.

Кылыш көтөргөндүн ажалы кылыштан.

Кылыш кында турса – кылча пайдасы жок, кырдаалы келсе – қызын берсе да табалбайт.

Кылыш кындан чыкпаса, мусулман динден чыгат.

Кылыш менен коркутуп алалбаганынды, тилин менен жибитип алууга болот.

Кылыш үстүндө – шарт жок, кымыз үстүндө – кенеш жок.

Кылыштан ыкым артык.

Кылыштуу коркокту, союлдуу баатыр женет.

Кылышты ар ким байланат, чабаарына келгенде, кандай киши шайланат?

Кылышы курчтун кыйыры бек.

Кылышынан кан тамганды тилинен бал тамган жениптири.

Кымбат сөз кыска айтылат.

Кымбаттуу комуз үч кылдуу, чертилсе күүсү көп сырдуу.

Кымыз бергенин – өмүр бергенин.

Кымыздан эки кесе ичкен – мундук, айрандан эки кесе ичкен – шумдук.

Кымыздзуу үй – назар, кыздзуу үй – базар.

Кымыздзуу үйдө – аякчы, кыздзуу үйдө – кыякчы.

Кымызды ичкенге бер, кызды сурагангча бер.

Кымыз-кишинин каны, эт – кишинин жаны, токоч – тоют, жарма – оокат.

Кымынды үйдөй, кылды тоодой көрсөтөт.  
Кына ташка чыгат, байлык башка жугат.  
Кына ташка чыгат, байлык башка жугат.  
Кыныккан киши тыныкпайт.  
Кыныр иш кылып сай менен жүргөнчө, туура  
иш кылып кыр менен жур.  
Кыныр иш кырк күндөн кийин билинет.  
Кыпындан жалын чыгат, оюндан от чыгат.  
Кыраан жетпеген жерге кыял жетет.  
Кыраан учаарында, күлүк чуркаарында сыны-  
на чыгат.  
Кыргоол кызыл болот, куйругу узун болот.  
Кыргыек келбей күз болбойт, кыябы келбей иш  
болбойт.  
Кыргыз тили – өнөр жана билим тили.  
Кыргыздын баскан жери алтын.  
Кыргыздын шорпосу кырк жылда ооз күйгүзөт.  
Кыргында кан өлөт.  
Кырдаалың барда жигиттер, кызыгып ишке  
жарағын.  
Кырк жыл кыргын болсо да, бейажал чымын  
өлбөйт.  
Кырк кадам бастырган кыяматтык жолдош.  
Кырк киши бир жакта, кыныр киши бир жак-  
та.  
Кырк күнкү сыйайкерчиликтен (же мырзалык-  
тан) бир күнкү бакырчылык артык.  
Кырманды кырк таптаган аз.  
Кырсык – кырсыкты ээрчите жүрөт.  
Кырсык аяк астынан табылгандай, бакыт да айт-  
тырып келбейт.  
Кырсык болсо, кыламыктан бут сыннат, була-  
мыктан тиш сыннат.  
Кырсык деген аяк астында.  
Кырсык жалгыз келбейт.  
Кырсык каш-кабактын ортосунда.

Кырсык чалар жигиттин жалгыз атын ууру алат.

Кырсыктаган ит кыңыр жүгүрөт.

Кырсыкты адам баласы күн мурунтан билбейт.

Кырчанғыга кырчанғы үйүр.

Кысасыз кыямат жок.

Кыска жип байлоого жетпейт, малы жок жайлоого көчпөйт.

Кыска сөз түйүндүү болот.

Кыска сөздүн мааниси узун.

Кыскалык – таланттын белгиси.

Кысталышта сөз тапкан – караңғыда көз тапканга барабар.

Кысыр уйдан май жыйбайт, кур чайнектен чай куйбайт.

Кытмырдын ичи кырк кабат.

Кычы сөз эргештирең, жүрөктүү отко тештирең.

Кыш азыгын жайда камда.

Кыш арабанды дайында (шайла), жай чананды дайында (шайла).

Кыш деген айттырбай келет.

Кыш кырга конбо, жаз сайга конбо.

Кышкы суукта куу сакта, жазгы чөлдө суу сакта.

Кышта көрсөң камылга, келерки күздө табылга.

Кышты Кудай уарда күн жылымдал жаз болот, ханды Кудай уарда эли менен кас болот.

Кыштын камын жайда көр, жайдын камын кышта көр.

Кышын кышына кынаштырган, ташын ташына кынаштырат.

Кьюусун билип таптаса, кыраан чүйлү каз алат.

Кыя тартып сууруса – күлөсү (илеби) болот кылыштын.

Кыябын таап сөз айтса, көнбөгөн адам болобу.

Кыябын тапса кар күйөт.

Кыял – алтын, ой – күмүш.

Кыялаган кырга чыгат.

Кыялданган (же кыялдагы) тилекти кыстаган турмуш бийлейт.

Кыялдуу короо, кооз бак эмгекчил эрдин колунан.

Кыямат кайым кайда десе, аттан айрылган жерде турга.

Кыян өзүн сел ойлойт, чоркок өзүн эр ойлойт.

Кыянаттык кылсан кумурска да чагат.

Кыянаттын кабы жарылат.

Кыяны тосуп көч алат, эр өлтүрүп өч алат.

Кээ бирөө жайын айтам деп, баарын айтат.

Кээде жигит төө минет, кээде жигит жөө жүрөт, төө мингенде жигитти, төбөсүнө көтөрүп тегеректеп эл жүрөт. Жөө жүргөндө жигитти, жөлөгү жок байкүш деп, жөөлөгөңсүп эл күлөт.

Кээде тил менен тиш да чырдашат.

Кээри кеткендин сакалы кекиртегине чыгат.

## Л

Лакап гүл, макал мөмө.

## М

Маанасы жок сайдан кеч, кайыры жок байдан кеч.

Маанидарлар маселде, маселе сөздөр китеpte, мааниге жетmek мээннетте.

Мааниси болбой макал болбойт.

Мааниси жок кудагый, чолоосу жок сөз сүйлөйт (же айтат).

Мараганга жарагандын баары эле кой болот.

Мазары жакын тайынбайт, базары жакын байыбайт.

Мазесиз соккон күмүштөн, маңыздуу соккон мис артык.

Май кармаган бармагын жалайт, жыгач кармаган чамынды жалайт.

Май оозго токтобойт, жибек ийнеге токтобойт.

Майда адам манчыркагыч келет.

Майда жандык көзгө көрүнбөйт.

Майдадан ири куралат, учкундан жалын тустанат.

Майдан колум жооруду, көптөн көңүлүм ооруду.

Майдын сызыгын, кептин кызыгын айт.

Майкана көрбөй бала онолбойт, жокчулук көрбөй жигит онолбойт.

Майнап чыгар ишке максат кыл.

Майсыз арабанын дөңгөлөгү айланбайт.

Макал – акылман каймагы.

Макал – сөздүн атасы, «макул» сөздүн жетеси (убадасы).

Макал атасы – сөз, мата атасы – бөз.

Макал кайдан чыкмак ой болбосо, кийиз кайдан чыкмак кой болбосо.

Макал сөз – тилдин байлыгы.

Макал ыр эмес жаттап алгыдай, айтууда өзү келет күтүп тургандай.

Макоодон макул деп кутул.

Максат менен соккон жүрөк, бакыт менен өмүр сүрөт.

Максаты бийик – алдатпайт, кыялыш күлүк – картматпайт.

Мактай берсөң мас кыласын, антпесөң кас кыласын.

Мактанганга март болбо, бир тууганга жат болбо,  
Мактанчаак бактысынан ажырайт.

Мактанчаак кысыр уйду саййт.

Мактанчаактын арканы чирик.

Мактанып айтса байдыкы эп, курап айтса кулдуку эп.

Мактасаң макта, адилдикти сакта.  
Мактоо – жеткирет, чагым – өлтүрөт.  
Мактоо жарат өтүнди, доомат ачат көзүнди.  
Мактоо макоого да жагат.  
Макулдун башы оорубайт.  
Макулук болмок – өлмөк бар.  
Мал – асырагандын көз оту, бала – асыраган-  
дын боор эти.  
Мал – ачуу, жан – таттуу.  
Мал – байдыкы, жан – кудайдыкы.  
Мал – баккандыкы, кийик – аткандыкы.  
Мал адамдын боор эти менен тен.  
Мал аласы сыртында, адам аласы ичинде.  
Мал арзан болсо, алармандын написи кетет, мал  
кымбат болсо, сатармандын написи кетет.  
Мал арстандын оозунда, түпкүрдүн түбүндө: ар-  
стандын оозунда болсо – атып алар элем, түпкүрдүн  
түбүндө болсо – казып алар элем, андан ыраагы-  
раак көрүнөт.  
Мал арыгы семирет, жер арыгы көгөрөт (кәэде  
жедирет).  
Мал арыгын сактасаң ооз майлайт, киши ары-  
гын сыйласаң төбө кандайт.  
Мал баасын базар чыгарат, жан баасын молдо  
чыгарат (же бычат).  
Мал багаар уулун болгончо, эл багаар уулун  
болсун.  
Мал багар – жайыт четинде, эл багар – эрөөлдө,  
эл четинде.  
Мал байдыкы, жан кудайдыкы.  
Мал байдын мандайына, элдин тандайына бүтөт.  
Мал баккан ток болот, мал бакпаган жок болот.  
Мал баксаң – чөп чап, жан баксаң – көп тап.  
Мал баксаң кой бак – каймак кетпейт чарадан,  
ит баксаң сырттан бак – кой алдырбайт короодон.  
Мал баласы туулганда жерди карайт, күш бала-  
сы туулганда көктү карайт.

Мал жайсан конушун тап, аш жайсан идишин тап.

Мал жетимин асыраса ооз майлар.

Мал жыйнагандын жазыгы жок.

Мал кадырын билбесен, жөөчүлүк берер жа занды.

Мал керек, мал керек, мал табуучу жан керек.

Мал көтөрөт өлүмдү, дос көтөрөт көнүлдү.

Мал маарап өсөт, бала ыйлап өсөт.

Мал сактаба, ар сакта.

Мал семирсе – өлүмгө, жан семирсе – өмүргө.

Мал семиртсен ооз майлайт, адам семиртсен ооз кандайт.

Мал сырын баккан билет.

Мал табылат, кадыр, көңүл, жан табылбайт.

Мал тапкандыкы эмес, баккандыкы, кийик – аткандыкы.

Мал тапкандыкы, жер чапкандыкы.

Мал тапкандын жазыгы барбы.

Мал үйүрчүл, адам уюмчул.

Мал ышкыра келсе жуттуку, кыйкыра келсе жоонуку,

Мал ээси – машайык.

Мал ээси менен, баш мәэси менен.

Мал ээсин тааныйт, эр курдашын тааныйт.

Мал ээсин тартпаса арам өлөт.

Мал, байлык опо эмес.

Мала өгүздү коркутам деп, кара өгүздү сабаба.

Малайдын баркын бай билбейт, байбичеси көп тилдейт.

Малга – ылан, адамга – илдет заманга жараша болот (же келет).

Малга – ээ, балага – ата керек.

Малга бай – көөнү жай.

Малга жарды болсон да, сөзгө жарды болбогун.

Малдан жарды калсан кал, акылдан жарды калба.

Малдуунун мандайы жарық, малсыздын көнүлүк карып.

Малдуунун сөзү өткүр, малсыздын көзү өткүр.

Малды бага билбegen, таба да биле албайт.

Малды баккан билет, отунду жаккан билет.

Малды жакшы баксаң, мандайың ачык (же жарық) болот.

Малды жерден сура, аккан терден сура.

Малды кайтарган билет, жоону майтарган билет.

Малды көрүп пайгамбар жолдон чыгыптыр.

Малды қурутпайын десен пул кыл, эгинди чиритпейин десен ун кыл.

Малды тапканга бактыр, отунду чапканга жактыр.

Малды әрден сура, аккан терден сура.

Малдын аласы да, куласы да болот.

Малдын сыры бакканга маалым, кыздын сыры төркүнгө маалым.

Малдын төлүн күзүндө сана.

Малдын ээси болсо, карышкырдын кудайы бар.

Малы барга, баары бар.

Малы жок деп әрден тұнұлбө, чөбү жок деп жерден тұнұлбө.

Малы көп әл – санаасы ток әл.

Малы көптүн дымагы көп.

Малым жанымдын, жаным арымдын садагасы.

Малын аябаган доо алат.

Малың барда баары дос, малың жокто (малындан кийин) кана дос?

Малың жүзгө жеткиче, таанышың үчкө жетсин.

Малың кетсе ким жолдош, малың барда баары дос.

Манап алжыса, «төө» деп алжыйт.

Мансабың канча болсо, дымагың ошончо.

Мансап ажарына да, ажалына да карабайт.

Мансап үчүн сүйбө, мал-мұлк үчүн достошпо.

Мансапка мал керек, кедейге жан керек.

Мансапка мас болгон көлгө көпүрө салам дейт.

Мансапкорго мал керек, жардыга жан керек.

Мант бергени түлкүдөй, жалт бергени жылкыдай.

Мандай жарылган – баатыр, тандай жарылган – чечен.

Мандайга жазган тагдырды, жазгырууга ал барбы?

Мандайлашып айтышса – чечендин чери жазылат.

Мандайына эмнени жазса, ошону көрөсүн.

Маңыз сөздүн маанайы пас, куру чечендин пайдасы аз.

Маңызданып чечен болбойсун, мактанып бай болбойсун.

Март жарымын берет, коркок баарын берет.

Март марттыгын карматса, саранды сары оору басат.

Мартты майданда сына, баатырды жоодо сына.

Марттын бергенин көрүп, сарандын ичи күйүптүр.

Мартчылык ар кимде болбийт, сарандыктын капшыты (чөнтөгү) толбийт.

Мас соолукканча өзүн султан ойлойт.

Мастан жинди качып кутулуптур.

Мастан майып бала төрөлөт.

Масты көрүп жинди эсине келиптири.

Мастык жанды жүдөтөөр, мааниси жок күн етөөр.

Мастын колдогону бар.

Мастын күчү тилинде.

Мастын түбү мазак, мазактын түбү азап.

Мата данкы менен бөз өтөт, ата данкы менен кыз өтөт.

Махабатта акыл бей тараап, журөк сот.

Медери жок туугандан бек сүйлөшкөн жат жакшы.

Мейманга аш кой, эки колун бош кой.

Меймандын кетишин сураба, келишин сура.

Меймандын тогу жакшы.

Мейманыңдын көзүнчө мышыгыңды «пыш» дебе.

Мейманыңдын өзүн бакпай, атын бак.

Мекен көгөрө берсин, урпак улана берсин.

Мекен мектептен башталат.

Мекенден айрылганча, өмүрдөн айрыл.

Мекендин бактысы өмүрдөн кымбат.

Мекендин кадыры башка жерде билинет.

Мекендин топурагы кум болсо – алтын деп бил, тузу шор болср – кантым деп бил.

Мекенине күйгөнүн – элинди өтө сүйгөнүн.

Мекенсиз адам – үнсүз булбул.

Мекенсиз турмуш – жапайы турмуш,

Мен көргөнмүн көпкөндү, көп чогулуп келгенде төөчө барып чөккөндү.

Мен көргөнмүн чанданды, бой көтөргөн дарданды.

«Мен» деген чөл, «биз» деген көл.

Менин акылым сенде эмес, сенин акылын менде эмес.

Менин колума да карга чычаар.

Менменсинген жигитти жоо келгенде көрөрбүз, чеченсинген жигитти доо келгенде көрөрбүз.

Менменсингендин тобосу жүрбөйт.

Мерген иши – илме кайып.

Мергендер тилейт кийикти, кийиктер тилейт би-ийкти.

Мергендерде баран бар, кол кайырсыз саран бар.

Мергендин ажалы зоодон, баатырдын ажалы жоодон.

Мергендин дарты кийикте, кийиктин дарты би-ийкте.

Мергендин кечиккени – олжого тунганы.  
Мийзам дегендин укуругу узун болот.  
Минген атың тың болсо, алысың жакын болор.  
Мингениң жакшы ат болсо, алысты жакындай көр.

Минип жүрүп атын издейт.  
Минээрге аты жоқтун, жәэрге наны жок.  
Мин достон, бир душман көп.  
Мин жаманга башчы болгуча, бир жакшыга кошчу бол.

Мин жолу дин эрежесин аткарғандан көрө, бир жолу Тенирдин өзүңө ниет кылуу артык.  
Мин жылдыздын бир айча жарыгы жок.  
Мин жылдық караңғылыктан бир күндүк жарыкчылык.

Мин кайгы бир карыздан куткарбайт.  
Мин карганы бир таш учурат.  
Мин катындын акылы бир тоокчо жок, тооктун акылы болсо чукур беле бок.  
Мин кенештен, бир тажрыйба өйдө.  
Мин киши сөөмөйүн кезесе оорубай өлөсүн.  
Мин кишиге кенеш, бир кишиге сырынды айт.  
Мин кишинин атын билгиче, бир кишинин сырын бил.

Мин койду бир серке баштайт.  
Мин койлууга карышкыр тийсе (же чапса), бир койлуу бычак ала жүгүрөт.  
Мин кошчууга бир башчы.  
Мин күнкү жаннаттын жыргалынан, бир күнкү жарык дүйнөнүн азабы артык.  
Мин күнкү сыпаакерчиликтен (же бейиштен) бир күнкү бакырчылык (кәэде жакырчылык) артык.  
Мин күнү кыйналсан, бир күнү унутаарсын.  
Мин малынан бир ызат артык.  
Мин ойлоп, бир сүйлө.  
Мин ооз бир болсо, бир ооз тек турат (кәэде жок болот).

Мин өлчөп бир кес.

Мин сөз айткыча (же айтканча), бир ишти кыл.

Мин уккандан бир көргөн артык.

Мин эгинди чаап, бир эгинди сугар.

Миндеген тилек бир болсо, билеги бир болот.

Миндеген әл бириксе, бир оозду карайт.

Минден тандап бирди сүй, сүйгөнү үчүн отко күй.

Минди айдаган да бирди минет, бирди айдаган да бирди минет.

Минди тааныгыча бирөөнүн атын бил.

Минин айтпай бирин айт, чөп санабай гүлүн айт.

Митайымдыгы түлкүдөй, тили заар жыландаі.

Мингениң жакшы ат болсо, алсты жакындай көр.

Мойнунаң байлаган ит ууга жарабайт.

Мокок бычак кол кесет, чоркок сөз тил кесет.

Молдо молдого кас болот, молдо өлсө моло таш болот.

Молдолордон кат калат.

Молдону куран карматам деп коркутпа.

Молдону суктугунаң бил, баатырды курчтугунаң бил.

Молдонун айтканын ук, кылганын кылба.

Молдонун жазган каты өлбөйт, жакшынын сөзү, аты өлбөйт.

Молдонун өзү тойсо да, көзү тойбайт.

Молдонун тили сылык, жакшынын өзү сылык.

Молдонун тили таттуу, тилеги катуу.

Момун ооруйт, молдо тооруйт.

Момундуң ишин тенир мактайт.

Моюнду артка кайырбасын, күлкүдөн кудай айырбасын.

Мөлтүлдөгөн адамдын бүлкүлдөгөн сөзү бар.

Мөмөлүү дарак бышкан сайын ийилчээк болот.

Мөмөлүү дарак жерге жакын, жакшы киши элге жакын.

Мөмөсү жок дарактан, жапайы өскөн тал жакшы.

Мугалим – мөмөлүү дарак.

Музоо бош болсо сүттү төгөт.

Музоосунда үркөөнөк болсо, өгүзүндө сүзөөнөк болот.

Музыка – жан дүйнөнүн ачкычы.

Мундуу сезбеген жүрөк муз болот.

Мундуу жүргөн адамга мукамдуу айткан ыр жакшы.

Мундууга мундуу муюшат.

Мурдуна ченеп (кәэде йарап) бышкыр, жылкына карап бышкыр.

Мурун барган конуш алат, кийин барган өрүш алат.

Мурун болбосо, эки көз бир-бирине өч болмок.

Мурун кыйкырган короздун башы кетет.

Мурун туулуп кеч калды, мурунтугун сүйрөп бош калды.

Мурун уткан буудай чычат.

Мурунку конок кийинки конокту сүйбөйт.

Мурунку көч кайда барса, кийинки көч ошол жакка барат.

Муруттарын шыйпайткан эр башына күн тубар.

Муруту өскөндүн өзү каапыр, сакалы өскөндүн айылы каапыр.

Мусаапыр болбой эр жигит, мундуунун жайын сурабас.

Мууздал бергенди жиреген оной.

Мууздал берсе, жиреп бер, союп берсе, бузуп бер.

Муштагандан кезеген жаман. .

Мұдүрүлбөс туяқ болбайт, жанылбас жаак болбайт.

Мұйыз сураймын деп кулагынан ажыраптыр.

Мұйызғө чапсан, туяқ зыркырайт.

Мұнәзү жаман мұлжұп тынат.

Мұнұшкөрдүн (мұлұшкөрдүн) кесиби – ит ағытып, күш салмак.

Мыйзам дегендин укуругу узун болот.

Мыйзам дегениң буйлалаган төө болот (кәэде төө эмес).

Мыйзам жолу кең болот, бардыгына тең болот.

Мыйзамды аткарсан жетәэрсін муратка, болбосо калаарсың уятка.

Мыкты, сабырдуу, токтоо кулк-мұнәз башка оорчулук келгенде дана туюлат.

Мылтығындын күмүшүн айтпай тийишин айт.

Мылтық болбой ок болбойт.

Мылтықтан коркпой ушактан корк.

Мышық жок болсо чычканга той.

Мышық майга жетпесе, «сасық әкен» деп коет, молдого сасық май берсен, «таза әкен» деп жеп коет.

Мышық чычкан дос болсо, кампага карғыш тиет.

Мышықка – оюн (же құлқұ), чычканга – өлүм.

Мышықтын баласы мышықча мыёлойт.

Мышықтын бир тыйыны жок, этке ынак.

Мәәнет – ырахаттын пайдубалы.

Мәәнет адамды адам қылат, мансап адамды ажаан қылат.

Мәәнет болбой дәөлөт болбойт.

Мәәнет деген жалпак, аны көтөрүүгө күч керек.

Мәәнет дәөлөткө жеткизет.

Мәәнет жалпак болот, дәөлөт тоголок болот.

Мәәнет жерде калбайт, мәәнетсиз рахат албайт.

Мәәнет кетпейт бечелден, сөз (кеп) кутулбайт чеченден.

Мәәнет қылбай ыракат жок, урук сеппей әгин жок.

Мәәнет қылбай, дәөлөт конбайт.

Мәәнет қылганың – пайда қылганың.

Мээнет пилди карып қылат, оору дөөнү карып қылат.

Мээнет шашып келип шашпай кетет, дөөлөт шашпай келип шашып кетет.

Мээнет ыракаттын пайдубалы.

Мээнетин каттуу болсо, татканың таттуу болот.

Мээнеттин дөөлөтү бар.

Мээримдүүлүк – жүрөктөн, мээримсиздик – белөктөн.

Мээрин болсо өз табылат, дээрин болсо сөз табылат.

## H

Наабай өлүп жатса, койнуунан наны чыгат.

Наабайчынын үйү «апырык» менен «сапырык».

Наадан ачуу, мөмө таттуу.

Нааданга айткан кайран сөз, өлгөнгө ыйлаган кайран көз.

Наадандык – тирүүлүктүн өлүмү.

Наадандын акылы башында эмес көзүндө.

Наадандын кылган кастыгын жакшылык менен женип ал.

Найза саймак – эрдиктен, ат жоорутмак – тердиктен.

Накта башчы жамыга сүйлөйт.

Накта башчы орой, көзү чарайда сүйлөйт.

Накүстөдөн карыздар болбо, ооган менен дос болбо.

Накыл кайдан чыгат ой болбосо, килем кайдан чыгат кой болбосо.

Намыс деген – улуу журт.

Намыстуу болуу – улуулук.

Намыстуу кишиде кек жок, кекчилде тек жок.

Намысты тартып алууга болбойт, жоготуп коюуга болот.

Намысынан катын кара ниет.

Нандан улуу тамак жок, адамдан улуу атак жок.

Нандын ысыгы жакшы, сөздүн бышыгы жакшы.

Нансыз тамак даамсыз.

Наны жок чайдан без, кайыры жок байдан без.

Напсини тыя билген эр кишинин белгиси.

Нар жүктөн качпайт.

Нар төөнү өргө тартса – алкынар, эр жигитке дөөлөт бүтсө – шалпынар.

Нарды өргө тартса алкынат.

Нарк кымбат болсо, сатармандын нысабы кетет.

Нарктууну сыйлоо намыс эмес.

Нысапсызга (же нысабы жокко) кашык салсан, беш ууртайт.

## O

Оору сакайганда эмчи келиптири.

Обозгер жакшы – кан жакшы, катын жакшы – эр жакшы.

Оболу тамак, анан кийин сабак.

Обоо менен шыйпан дос (же обоого шыйпан үйүр).

Обу жок катын оорсок уй саййт.

Обу жокко кыйшаш үйүр.

Обур уйдан чобур музоо тууйт.

Обуру жеткен молдодон, отоо чөптүн зыяны аз.

Одоно соккон күмүштөн, сулуулап соккон мис артык.

Оё бычкан тоё жейт.

Озунган – утат.

Озунган жигит оодарат.

Озунган таз бөрк алат.

Ой – адамдын канаты, тарых – өткөн доордун санаты.

Ой – океан, тил – булак.  
Ой – өзүндө, нарк – колунда.  
Ой – сөздүн булагы.  
Ой – сөздүн сандыгы.  
Ой жеткен менен кол жетпейт.  
Ой кууган оомат табат.  
Ой құлұқ, дүйнөнү айланат.  
Ой ойлосон – тең ойло, тең ойлосон кең ойло.  
Ой октон ылдам.  
Ой өзүндө, нарк колунда.  
Ой түбүндө алтын бар, ойлой билсен (же берсен) табасын.  
Ойдо – эгин, тоодо – токой.  
Ойдо барга кол жетпейт.  
Ойдон бир уйдун мүйүзү сынса, тоодон мин уйдун мүйүзү зыркырайт.  
Ойдун гүлдөгөнү – акылдын өркүндөгөнү.  
Ойдун да ойт бермеси көп.  
Ойдун да, байдун да ортосу жакшы.  
Ойдун деңизи – сөз.  
Ойдун түбү жок, сөздүн чеги жок.  
Ойдун чалы сөздөн таяк таянат.  
Ойлобогондук осол иш, ойлонсо мына ошол иш.  
Ойлобой сүйлөгөн адам – журттун азабы.  
Ойлобой сүйлөгөн онтобой ооруга жолугат.  
Ойлобой сүйлөгөн оорубай өлөр.  
Ойлобой сүйлөгөн оорубай өлөт, ойноп сүйлөгөн күндө бир күлөт.  
Ойлобой туруп баштаба, баштаган ишти таштаба.  
Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет.  
Ойлогону онунан чыккандын ооматы жүрөт.  
Ойлогонун бербеген онтотпой ооруга жолугат.  
Ойлоп сүйлө, байқап отур.  
Ойлоп сүйлөгөн алкыш алаар, ойлобой сүйлөгөн карғышка калаар.  
Ойлосон тең ойло, тең ойлосон кең ойло.

Ойлуу жердин уурусу, тоолуу жердин бөрүсү.  
Оймоксуз аял болбайт.  
Оймоктуу катын ишке маш.  
Ойногон бала от басат.  
Ойноонун да ыгы бар, ойлоонун да сыры бар.  
Ойноп айт, ойноп айтсан да ойлоп айт.  
Ойноп айтам деп, оюндагысын айтып алыштыр.  
Ойноп айтса да, оюндагысын айтат.  
Ойноп жатып ыйлаган бала таз болот.  
Ойноп сүйлөсөн да, ойлоп сүйлө  
Ойчул ойлогуча, тобокелчил үйүнө барат.  
Ок аткан жоодон сыр ачкан өз жаман.  
Ок жарааты айыгат, сөз жарааты айыкпайт.  
Ок өтпөгөн кара ташты тил кыйратат.  
Окубай молдо болбос, чокубай карга болбос.  
Окуган – жарык, окубаган – чарык.  
Окуганыңды айтпай, токуганыңды айт.  
Окуй берсен – көзүндү ачат, отура берсен – жалкоолук басат.  
Окусаң – чокуйсун, окубасаң – кокуйсун.  
Окусаң озоорсун, окубасаң тозоорсун.  
Окуу – билим азыгы, билим – ырыс азыгы (же кызыгы).  
Окуу – жакшылык, окуусуз – каранғылык.  
Окуу, өнөр – тамырлаш.  
Окуу – бул әмгек, әмгекчил болсоң – алга барасын, әмгексиз болсоң – артта каласын.  
Окуунун түбү жок.  
Окшогонго жарашкан, же окшогонго мушташкан.  
Олбай-солбай теминген, он-тетири камчы урат.  
Олдоксон жигит оору чалдан мурун өлөт.  
Олдоксон тамаша, орсойгон чындыкка чыгат.  
Олдоксон төөнү жазса муштайт.  
Олжо берет молдого отуз күндүк орозо.  
Олжого кеткен күн болбайт.

Олпок салганга олпок сал, талпак салганга талпак сал.

Олтурган (же отурган) кыз орун табат.

Олуя да жакынын (жанындағысын) колдойт.

Омурткасын оркайтуп, орокчу болот кембагал, кабыргасын каржайтып, күчтүү болот кембагал.

Он бириксе тон болот, ынтымак бириксе эл болот.

Он күндүк ашың болгончо, бир күндүк эшиң (ишин, досун) болсун.

Он түгөттөн – бир табышкер артык.

Он әкинин бири жок, уй байларга жиби жок.

Онтоткон – оору, мөгдөткөн – карылык.

Он колундун ачуусун сол колун менен тый (кәэде бас).

Оңко оюн бузат, тентек жыйын бузат.

Оной – жоо, бекер – олжо болбойт.

Оной олжого тунганың, баләәге колду сунганың.

Оңсон да өзүндөн, тоңсон да өзүндөн.

Оогон жыгылганга (талганга) күлөт.

Оогон күнү ооп кетпе, төгүлгөн күнү төгүлүп кетпе.

Ооз – айгак, тил – тайгак.

Ооз – капкан, сөз – шамал.

Ооз – уя, сөз – күш, унчукпаган – байкүш.

Ооз жели маңдай терге тең әмес.

Ооз жыйып алганча омуртка сынаар иш болот.

Ооз кыйшык болсо да, сөз түз болсун.

Ооз сөздүн әэси.

Ооз әшиксиз, тил сөөксүз.

Ооз-бирөө, кулак әкөө, бир сүйлөсөн, он тыңша.

Ооздон оозго өтөт сөз шекери, үйдөн үйгө кирет иш бекери.

Ооздугун кемирген, байлоодо туруп семирген.

Ооздун жели опаа болбойт,

Оозу ашқа тийгенде тумшугу ташка тииди.

Оозу жаман әлди булгайт, өтүгү жаман төрдү булгайт.

Оозу жамандын сөзү жаман.

Оозу кыйшык болсо да, байдын уулу сүйлөсүн.

Оозу майлангандын дили байланат.

Оозу менен орок оруп, буту менен машак терет.

Оозу сүткө қүйгөн айранды үйлөп ичет.

Оозу чалпоо жигиттин бир ажалы элинен, аягы суюк аялдын бир ажалы эринен.

Оозу чонго – аш, көзү чонго – жаш.

Оозун бакпаган орой болот.

Оозун баспай тим жүргөн оозун ачып кур калат.

Оозун көптүргөн жумуштан калат.

Оозуна алы жетпеген – осол (кәэде онколойт).

Оозуна келгенин оттогон, укпаган сөздү угат.

Оозунаң ак ит кирип, кара ит чыгат.

Оозунаң алдырган бөрүдөй.

Оозунаң жанылган турбайт, бутунан мұдүрүлгөн турат.

Оозунда кеби бардын, сөзүндө эми бар.

Оозунда келмеси бардын башында селдеси бар.

Оозун кайсы десе, мурдун көрсөтөт.

Оозуңа келген сөздү айтпа, оюнда турған сөздөн кайтпа.

Оокат – байдан, ажал – кудайдан.

Оолукмалуу балага ээликмелүү жин тиет.

Оомалуу кезек, төкмөлүү дүнүйө.

Оомалуу-төкмөлүү дүнүйө.

Оор (кәэде күчтүү) болсон, жердей бол баарын чыдап көтөргөн, тунук болсон суудай бол, баарын жууп кетирген.

Оор иштен коркпо, оор сөздөн корк.

Оорго чыдашып, женилди колдон алыш.

Оордукту жер көтөрөт, кайгыны әл көтөрөт.

Оору – өмүр бычагы, орой сөз – көңүл бычагы.

Оору батмандалап кирип, мыскалдалап чыгат (же батмандалап кирген оору мыскылдалап чыгат).

Оору кадырын соо билбейт, ач кадырын ток билбейт.

Оору кайда болсо жан ошол жерде.

Оору кетет, адат калат.

Оору оору эмес оорулууну баккан оору.

Оору тилинин эми барды издебей, колунун эми барды издейт.

Оору эмгектен качат, эмгек көнүлдү ачат.

Оорубаган онтобойт.

Оорубаган өлүмдөн коркпойт.

Ооруганды сураса айыкканга тете (кәэдс эсе).

Ооруда чанчуу жаман, сөздү канкуу жаман.

Оорукта уйкучу уул, чабыкта башын сайга таштайт.

Оорулуу айыгат, ажалдуу өлөт.

Оорулуу жылмайса – айыкканга тете, арамза жылмайса – алдаганга тете.

Оорулуу өлбөйт, ажалдуу өлөт.

Оорулууга жардам берсен, эсели эсинен кетпейт.

Оорулуунун ою онго бөлүнөт.

Оорулуунун оюна эмне келип, эмне кетпейт.

Ооруну жашырса, өлүм ашкере кылат.

Ооруну сураса айыкканчалык (же айыкканга тете, айыкканга эсе).

Ооруну эч ким сурап албайт.

Оорунун атын айтса күчөйт, сөздү сөз билген көтерөт.

Оорунун жакшысы жок, дарынын таттуусу жок.

Оорунун кадырын соо билбейт.

Опсуз баатыр жоого түшөт.

Ор казган өзү орго түшөт.

Ордон чыккан тоого да чыга алат.

Орду жок сөзгө ооз ачпа.

Ордун таппаган орунсуз калат.

Ордун кайда болсо, катарын да ошондо.

Оро албаган орок тандайт (чаба албаган чалгы тандайт).

Оромол тойго жарабаса да, жолго жарайт.  
Орточо болсон – озгонун ошол.  
Орточолук – озот, катуучулук – тозот.  
Орундуу сүйлөгөндүн ооматы кетпейт.  
Орус оюндагысын кылат.  
Осмо кетет каш калат, оомат кетет баш калат.  
Осол өскөн жыгач бутагын көтөрө албас, осол адам атагын көтөрө албас.  
От бар жерде түтүн бар, суу бар жерде түшүм бар.  
От дегенден ооз күйбөйт.  
От жаккандыкы, тон кийгендики.  
От жаккандын кадырын отун алган билет.  
От жакпай казан аспайт, таң атпай торгой сай-  
рабайт.  
От жалындын ичинен ойноп чыккан баатыр.  
От жалынын билбеген кайрылат, дос жалынын  
билбеген айрылат.  
От кармаган күйүктүн ачуусун, музга тонгон  
сууктун катуусун сезет.  
От койсон – күйөсүн, оп казсан – түшөсүн.  
От менен ойнобо, ойносон – он болом деп ойлобо.  
От менен ойносон күйөсүн, суу менен ойносон  
чөгөсүн.  
От менен суу – тили жок жоо.  
От өчөт, данк өчпөйт.  
От түтүнсүз болбос, жигит жазыксыз болбос.  
От чаласынан сез чаласы жаман.  
От чыккан жер – жердин түбү, ит үргөн жер –  
үйдүн түбү.  
Отсуз түтүн жок.  
Отту көп үйлөсө (көөлөсө) өчөт, коншуну көп  
кемитсе көчөт.  
Отту үйлөгөн жагаар, акылды ойлогон табаар.  
Отту үйлөсө өчөт, коншуну көөлөсө көчөт.  
Отуз жыл ийилип өскөн тал бир жылда тү-  
зөлбөйт.

Отуз уулду бир ата асырайт, отуз уул бир атаны асырай албайт.

Отузунда отун албаган, кыркында кылыш чаппайт.

Отун – отко, очок – казанга.

Отун албаганга от жактырыба.

Отунду жаккан билет, малды баккан билет.

Отурганга олжо жок.

Ою көптүн уйкусу аз, уйкусу көптүн ою аз.

Оюм ондуу болсун десен, ойлоп сүйлө.

Оюндан от чыгат, оромпойдон бут сынат.

Оюндум түбү – от, ойдун түбү – алтын.

Оюн-күлкү-тамаша, эмгек экөө жанаша.

Оюнчул болсон да, ойчул бол.

Оюн онго, санааң санга бөлүнөт.

Оюн терен болсо, ишин жакшы болот.

## Ө

Өгөй – өөнчүл, жетим – кекчили.

Өгөөгө бергис бүлөө бар, экөөнө бергис бирөө бар,

Өгүз мүйүздүү инектин сүтү жок, инек мүйүздүү өгүздүн күчү жок.

Өгүз мүйүзүнөн тутулаар, адам сөзүнөн тутулаар.

Өгүз өзүн мактайт.

Өгүз өлбөсүн, араба сынбасын.

Өгүз өлдү, ортоқ айрылды.

Өгүз топоз менен сүзүшүп мүйүзүнөн айрылат.

Өгүздү өргө салба – канатың талат, жаманга жүзүндү салба – шагың сынат.

Өгүздүн мойну катуу, жоктун жону катуу.

Өгүздүн өлгөн жерине өкүр.

Өжөр жетим соо турбайт, өчөшкөнүн соо кылбайт.

Өжөр өлбөйт, өлсө да эч нерсеге көнбөйт.

Өжөр әмгексиз таалай жок.

Өжөрлүк оор жүктөй артка тартат.

Өжөрлүктүн аяғы абийир төгөт.

Өз абийирин сактабаган, өзгө абийирин сактабайт.

Өз агасын агалай албаган, жат бирөөнүн улагасын (өзгө агасын) сагалайт.

Өз айыбы өлгөнчө билинбейт, киши айыбы кирип чыкканча.

Өз акылы – аксак, киши акылы – тасқак.

Өз акылдың өзөк менен тамыр, киши акылы кишен менен тушоо.

Өз атаң таарынып, өзгө кайдан барасын?

Өз ата-энесин сыйлай билген киши башкаларды да сыйлайт.

Өз атым өлгөндөн кийин жер бетине чөп чыкпаса койсун.

Өз баландан бөлүп кутуласын, неберенден өлүп кутуласын.

Өз баланды өпкөгө тепсөн кетпейт, киши баласын кишендесен да турбайт.

Өз башы менен кетсин.

Өз башын аябаган, киши башын далдаал кылат, өз бетин аябаган киши бетин чиедей кылат.

Өз башында төөнү көрбөй, киши башындағы чөптү көрөт.

Өз башынды доого берсөн да, жолдошуңду жоого бербе.

Өз бетин аябаган бирөөнүн бетин аяйбы.

Өз бетин аябаган киши бетин далдал (чиедей) кылат.

Өз билгенин бербеген өжөрлүктүн белгиси.

Өз боюна сак бол, коншунду ууру тутпа.

Өз дөн соолугуна шалакылык кылсан, коомго кошо мүшкүл апкелесин.

Өз жакшылыгынды доомат кылба, киши (бирөөнүн) жакшылыгын унутпа.

Өз жакынын көрө албас, жатты барып сагалайт.

Өз жамандыгын билбеген өзгөгө қылат чоң мильтет.

Өз жер өлөң төшөк, өз эл өмүрлүк жөлөк.

Өз жерин тааныбаган киши башка жерди баалабайт.

Өз жерин – алтын бешик, бөтөн жер – көндөй тешик.

Өз жеринди жаман деп, жат жерге кайдан бара-сын?

Өз жериндин сазы – шибер, өз элиндин сасы-гы – атыр.

Өз жоокерин күтө албаган, душманына түтө албайт.

Өз ийининде чычкан да шер.

Өз ишин аткарса дааналап, ак әмгек дайым бааланат.

Өз кадырын билбеген, жат кадырын биле албайт.

Өз камын ойлогон жарыбайт, жарыса да, ма-рыбайт.

Өз камын ойлогон өспөйт, эл камын ойлогон көктөйт.

Өз кемчилдигин өлгөнчө билбайт, киши кемчилдигин кирип чыкканча билет.

Өз кемчилдигин сезбөө – наадандык.

Өз кесибинде бечара болуу – чоң кемтик.

Өз колунан иш келбеген адам өзгөлөрдү кордоого устат.

Өз колунда болбосо, өлдүм десен ким берет.

Өз кордугунан жат кордугу жаман.

Өз кейнөгүн бирөөгө кийгизе салуу өтө оной.

Өз көмөчүнө күл тартат (же тарткан).

Өз күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат.

Өз күчүн билбеген азап менен өтөт.

Өз күчүн билбеген кыйналып жүрүп күн көрөт.

Өз күчүндү өлкөгө арнагын, өзгөлөргө өрнөк кам-  
дагын.

Өз күчүндүн өлчөөсүн өзүн билбей ким билет.

Өз кылганың өзүнө, ейдө карап түкүрсөн, кай-  
тып түшөт жүзүнө.

Өз мекенинди көздөй сакта.

Өз написисин жеңген баатыр.

Өз написисине туткун болгон адам адамгерчилик-  
тен биротоло кол жууйт. .

Өз наркынды кетирбегин желге үйлөп.

Өз елтүрбөйт, жат жалгабайт.

Өз өнөрүн болбосо, өлөм десен ким берет.

Өз өтүгүн тар болсо, кен дүйнөнүн пайдасы не.

Өз сүйүсүнөн айбыкпаган пенде өч нерседен ай-  
быкпайт.

Өз талканың эттен артык.

Өз тарыхын билбegen адамдын келечеги жок.

Өз төшүн өзү жара (сындыра) муштап эр бол-  
байт.

Өз тууганын кор көргөн, ашуу таппай белде өлөт,  
кечүү таппай сууда өлөт.

Өз тууганын кордосо, душманына кор болот.

Өз убалын өзүнө, әки кара көзүнө.

Өз улутун сүйбөгөн адам бөтөн улутка өз болуп  
жарытпайт.

Өз улутундун сыймыгы болсон, башка улуттун  
урматы болосун.

Өз уулун өзү жыга чапкан әл болбойт.

Өз үйүм – өлөн, төшөгүм.

Өз үйүм деп сүйлөбө, үй артында кулак бар.

Өз үйүндө өрмөк сого албаган киши үйүндө ичик  
бычат.

Өз үйүнүн түтүнү жылуу, өз эненин күтүмү жы-  
луу.

Өз үйүндө ашың болсо, киши үйүндө кашың  
барбы.

Өз үнү бар адам – өзгөлөргө жардам.

Өз әлимдин башы болбосом да, сайындағы ташы болоюн.

Өз әлин күтө албаган, душманына түтө албайт.

Өз әлин сүйгөн башка әлди кордобойт.

Өз әлине батпаган, душманына кор болот.

Өз әлиниң тарыхын билбегендик – тамырсызыңдык.

Өз әлиң өзектөш, башка әл канатташ.

Өз әлиң өйде чыксан – өбөгүн, ылдый түшсөн – жөлөгүн.

Өз әлиңди жаман деп, жакшы әлди кайдан табасын?

Өз әлиңди жамандап өсө албайсын.

Өз әмгегин көзгө көрүнбөйт, жалкоо әлден бөлүнбөйт.

Өз эне тилин унуткан, өз әнесин да унуткан.

Өз әнесин сыйлаган уул өзгөнү да сыйлайт.

Өз әсерин өз убагында тыя албаган журт – қарып.

Өзбек кетип өз калды.

Өзгө – жалган, өлүм – ак.

Өзгө жаккан канга жагат.

Өзгө жерге султан болгуча, өз жеринде ултан бол.

Өзгө өздөй, жатка жаттай.

Өзгөгө капкан салган өзү түшөт.

Өзгөгө өлүм тилегиче, өзүнө өмүр тилем.

Өзгөдөн көңүл тынышпайт, өз көңүлү жамандын.

Өзгөдөн тартып алган өзүнүкүнөн айрылат.

Өзгөнү айтаарда өзүндү ойло.

Өзгөнү коюп, өзүндү айт (түзө).

Өзгөнү көрүп, өзүндү тааныйсын.

Өзгөнүн ишин өзүнө жору.

Өзгөнүн сөзүнө ишенгиче, өзүндүн колуна ишен.

Өздөн чыккан жат жаман, өзектөн чыккан өрт жаман.

Өздөн чыккан жоону ынтымакка чакыр, ынтымакка келбесе, анын башын аяба.

Өздөн чыккан жоону ынтымакка чакыр.

Өздү жаттай сыйлагын, жат жанынан тұнұлсұн!

Өздү өзүм дебе, өзгөнү жатым дебе.

Өздүкү өздөй, өзгөнүкү көгөртө койгон көздөй.

Өзөн канчалық терен болсо да түбү бар, too канчалық бийик болсо да чокусу бар.

Өзөгү карараган карга таш чокуйт.

Өзектөн чыккан өрт жаман: өпкө-боорун куй-калит, өздөн чыккан жат жаман: өз ичинен тал-калит.

Өзөн башы ашуу болот, жардын башы жазы (кечүү) болот.

Өзөн бойлоп конбогун, өрт өчкөндөй болбогун.

Өзөн бою турганда, өзгө жерге конбогун.

Өзөн жерде сайлар бар, чык татырбас байлар бар.

Өзөңгө өзөн кошулса дарыя.

Өзөндүү сууга тал бүтөт, өлбөгөн кулга мал бүтөт.

Өзү алдамчы адам башкаларга ишенбейт.

Өзү билбейт, билгендин тилин албайт.

Өзү бир тыйын, дымагы миң тыйын.

Өзү болбос жигиттин атасын сурап нетесин.

Өзү боштун сөзү бош.

Өзү бәктөй, сөзү октой.

Өзү жакшы болсо, тегин сураба.

Өзү жамандын сөзү жаман.

Өзү жаш болсо да иши маш.

Өзү кары жүрөгү жаш.

Өзү катылган бала ыйлабайт.

Өзү кылган иш, өз башына муш.

Өзү тойбостун көзү тойбос.

Өзү ууру бирөөнү ууру дейт, өзү кара бирөөнү кара дейт.

Өзү уялбаган, бирөөнү уялтат.

Өзү чогоол жигиттин бир ажалы чөптөн, бир ажалы көптөн.

Өзү чоктайдун сөзү октой.

Өзү чөлдө, көзү көлдө.

Өзүбек кетип өз калды.

Өзүм билем деген жигит, башына ойрон салганы.

Көп билет деген жигит, башына коргон салганы.

Өзүм өйдө өзүндөн, сөзүм өйдө сөзүндөн.

Өзүм тапкан балага, кайда барам дабаага.

Өзүм турсам төрдө, сөзүм турага өрдө.

Өзүмдө болсо бир айып, кимди карайм шыкырайып.

Өзүмдөн алыс (же ыраак) төркүнүмө.

Өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргө илем.

Өзүмдүкү дегенде – өгүз кара күчүм бар, киши-ники дегенде – кол тийбей турган ишим бар.

Өзүмчүл киши өзгөгө жакпайт.

Өзүмчүл өргөөгө батпайт.

Өзүмчүлдөн сураба акыл-кенеш.

Өзүн башкара билген башкаруучу – мыкты.

Өзүн башы ашуу болот, жардын башы кечүү болот.

Өзүн гана ойлогон жамандыктын белгиси, өзгөнү да ойлогон адамдыктын белгиси.

Өзүн жамандаган өспөйт, өзүн мактаган данкка жетпейт.

Өзүн кор кармаган өзгөгө пайда келтирбейт.

Өзүн өзү башкарған, эл бактылуу, өзүн өзү бий-леген эл бактылуу.

Өзүн өзү билбеген – эселектин белгиси, калпын чыкса артындан адамдын келет өлгүсү.

Өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илип.

Өзүн өзү тарбиялоо кишидеги башкы касиет.

Өзүн сактай билген, абийирин барктай билет.

Өзүн сыйлабаган, башканы да сыйлабайт.

Өзүн тойгузбаган өзгөнү да тойгузбайт.

Өзүнө жакшылык кылбаган адамдан өзгөгө жакшылык артпайт.

Өзүнө иштесе – арстандай, өзгөгө иштесе чычкандай.

Өзүнө пайдасыз адам өзгөгө да пайдасыз.

Өзүн-өзү билбеген – әселектин белгиси, калпын чыкса артындан адамдын келет өлүгүсү.

Өзүн-өзү билет, өтүгүн төргө илет.

Өзүнөн мурун коноктун атын сыйла.

Өзүнөн өзү эле әч нерсе пайда болбойт.

Өзүнүн бөгүн бөктөй албаган, бирөөнүн чигин чиктейби.

Өзүнүн уяты жоктун сөзүнүн туруму жок.

Өзүнүн чаркын билген, өзгөнүн наркын билет.

Өзүн адам болгон соң, өлбөсүндү билген соң, кайда барсан анда бар.

Өзүн бакшы болсон, молдого зикир үйрөтпө.

Өзүн билбегендөн өлгөнчө корк.

Өзүн билбесең билгенден ук.

Өзүн болалбайсың, болгонду қөралбайсың.

Өзүн да жаша, өзгөнү да жашат.

Өзүн жакшы болсон, өзгөнүн баары сага жаан.

Өзүн кылган иш, өз башына муш.

Өзүн сүйгөнду алба, өзүндү сүйгөнду ал.

Өзүн таппаган малдын баркы жок.

Өзүндө турса бир айып, кимге барасың кыдырайып?

Өзүндөн шектенгениң – өзгөчө ката кетиргениң.

Өзүндү зорсунба, өзгөнү корсунба.

Өзүндү кор кылгыча, күчүндү кар кыл.

Өзүндү көргүн келсе, касындын көзү менен кара.

Өзүндү өзүн мактаба, сени әл мактасын.

Өзүндү өлгөнчө билбейсин, кишини кирип чыкканча билесин.

Өзүндү сыйлабасаң, өзгөнү сыйлап жыргатасынбы.

Өзүндү эр ойлосон, өзгөнү шер ойло.

Өзүндүн алачыгын, өзгөнүн ак сарайынан артык.  
Өзүндүн жарың болбосо, бирөөнүн жары – башка дарт.

Өзүндүн ордуң жоголбойт, өнүп-өссө балдарын.

Өзүңө ишенсөн, багынды сына.

Өзүңө иштесөн – арстандай, башкага иштесөн – чычкандай.

Өзүңө каалабаганды, өзгөгө каалаба.

Өзүңө карай дос танда.

Өзүңө карап тон быч.

Өзүңө өзүң гана кенешчисин.

Өзүңө өзүң жакпасан, жакканың ошол элине.

Өзүңө өзүң сак бол, коңшуңду ууру тутпа.

Өзүңө урунбас үчүн, өзгөгө жарык кыл.

Өзүрөөккө көбүрөөк, жатыраакка азыраак.

Өйдө карап түкүрсөн, кайтып түшөр көзүңө.

Өйдө тартса – өгүз өлөт, ылдый тартса – араба сынат.

Өйдөсүнүүнүн өзү пастык.

Өйдө-төмөн көп чапса, тулпардын чери жазылат.

Өксүгөн менен пайда жок, өкүрсөн өлгөн табылбайт.

Өктөм келгенден коркпо, өнүп келгенден корк.

Өктөөсү өзөгүндө кеткен өнөксүз сулуу.

Өкүм ат – өткүр бычкатай.

Өкүм болмок өзүндөн, сылык болмок сөзүндөн.

Өкүмдар өйдөлөгөн сайын жүгү оорлойт.

Өкүмдүн өтү жарылат.

Өкүмөткө ишен, бирок өзүң да аракет кыл.

Өкүму болбой өнүкпөйт, башчысы болбой марыбайт.

Өкүрүктөн өлүк тирилбейт.

Өлбөгөн жанга жаз келет.

Өлбө жаным, өлбө.

Өлбөгөн адам (киши) алтын аяктан суу ичет.

Өлбөгөн жанда үмүт бар.

Өлбөй турган жан болбойт.

Өлбөй турган әмгек айтылбай туруп иштелет.

Өлбөстү жудай жасабайт, сынбасть уста жасабайт.

Өлбөстүккө пенде зар, тойбостугу канында бар.

Өлбөстүн күнүн көрүп, өчпөстүн отун жагып.

Өлгөнгө ыйлаган кайран көз, жаманга айткан кайран сөз.

Өлгөн арстандан, тириү чычкан артык.

Өлгөн аттын такасын издеп, алты ай жер казан байча.

Өлгөн жолборстон (арстандан) тириү чычкан (мышык) артык.

Өлгөн менен кошо өлбейт, өкүргөн менен табылбайт.

Өлгөн өксүтөт, кеткен кемитет.

Өлгөн тирилбейт, өчкөн жанбайт.

Өлгөн төөнүн териси бир эшекке жүк.

Өлгөн уй сүттүү болот.

Өлгөнгө өкүнбө, тириүлүгүндү тиле.

Өлгөнгө ыйлаган кайран көз, жаманга айткан кайран сөз.

Өлгөндөр данкталбай, тириүлөр макталбайт.

Өлгөндү – туулган женет, жоону кууган женет.

Өлгөндү сурасаң тирилгенге тете, ооруганды сурасаң айыкканга тете.

Өлгөндү топурак суутат, тириүнү кантип унутат.

Өлгөндү туулган женет, жоону кууган женет.

Өлгөндүн артынан өлмөк жок.

Өлгөндүн жазасы (сазайы) көмгөн, өпкөндүн жазасы (сазайы) көнгөн.

Өлгөндүн өзүнүн шору.

Өлгөндүн үстүнө көмгөн.

Өлдүн-өчтүн, кеттиң-кемидин.

Өлөөр әчки койчунун таягына сүйкөнөт.

Өлкөнүн нукура байлыгы – өзүнүн эли.

Өлкөндөн айрылгыча өмүрүндөн айрыл.

Өлмөйүнчө кишинин иши бүтпөйт.

Өлө албай жатып өлөң айтат.

Өлө жалкоо болбосон, өтө жарды болбоссун.

Өлө жегенче бөлө же.

Өлөйүн десем-жан таттуу, кирейин десем-жер катуу.

Өлөң төшөк өз үйүн – киндик каның тамган жер.

Өлөндүү жерде өгүз семиret, өлүмдүү жерде молдо семиret.

Өлөөр ит кайышчыл болот.

Өлөөр карга бүркүт менен ойнойт, ыйлаар бала атасынын сакалы менен ойнойт.

Өлөөр киши бой түзөйт.

Өлөөр өгүз балтадан качпайт (же тайбайт).

Өлөөрүндө булбулдуң үнү да өзгөрөт,

Өлөр эчки койчунун таягына сүйкөнөт.

Өлөрмандын көзү жаман.

Өлөт деген өлгөн жок, өгүз минген калган жок.

Өлө-тириле манап бол.

Өлсө – кунсуз, сатса – пулсуз.

Өлсөк бир көрдө (же чункурда), тириү болсок бир дөндө (же дөбөдө).

Өлүккө жараша ый, кадырга жараша сый.

Өлүм – ортоқ, доо – кезек.

Өлүм – үмүт тентайлаш, бири коркутат, бири намыс курчутат.

Өлүм адамды коркутат, үмүт адамды курчутат.

Өлүм баарына бирдей, өлүм – ак.

Өлүм бардын малын чачат, жоктун абийирин ачат.

Өлүм жашка карабайт.

Өлүм кабак-кашты ирмегиче.

Өлүм менен конок айтып келбейт.

Өлүм менен үмүт тентайлаш, бири адамды коркутат, бири ар намысын курчутат.

Өлүм өксүтөт, оору кор кылат.

Өлүм тынчтыкта аз, согушта көп.

Өлүмдөн башканын баары өзү келбейт.

Өлүмдөн башканын эртеси жақшы.  
Өлүп калсак қырылып бир чунқурга тололу,  
тируү болсок жыйылып бир дебөдө бололу.  
Өлүп тапкан баламды өрдөк чокуп өлтүрдү.  
Өлүү болуп көрдө жок, тириү болуп үйдө жок.  
Өлүүлөр жөнүндө он сүйлө, болбосо үндөбө.  
Өлүүнүң жүзү ары, тириүнүң жүзү бери.  
Өмдөгөн жоо качырат,  
Өмүр – жалган, өлүм – ак.  
Өмүр – жандын үмүтү, өлүм – жандын қүйүтү.  
Өмүр – жылт эткен көз ирмем.  
Өмүр – кубаныч менен кайғынын эриш-арқагы.  
Өмүр – құнұмдүк, өнөр – түбөлүк.  
Өмүр – от: башталышы жалын, бүтүшү құл.  
Өмүр – таттуу, ажал – ачуу.  
Өмүр акпай турбайт, өткөн күн кайра уланбайт.  
Өмүр бар жерде өлүм бар.  
Өмүр баркын өлөөрүндө билет.  
Өмүр бою быкшып жашаганча, көз ирмем бол-  
со да жарк әтип құлұп өт.  
Өмүр бою гүлдөп турган тирилиқ жок.  
Өмүр бою өзүндү چындыкты айтууга үйрөт.  
Өмүр да, намыс да адамга бир келет.  
Өмүр деген – жарық күн, өлүм деген – караңғы  
түн.  
Өмүр деген желдей өтөт сезилбей.  
Өмүр деген өткөн күндөр әмес, эсте калган күн-  
дөр.  
Өмүр карыса да, көнүл карыбайт.  
Өмүр киндик кан тамган жерден башталат.  
Өмүр құнұн – соккон шамал.  
Өмүр оттой жанып, құл болуп бүтөт.  
Өмүрдөн жамандық күтпө, өлүмдөн жакшылық  
кутпө.  
Өмүрдөн өткөн бакыт жок, өнөрдөн өткөн би-  
лим жок.

Өмүрдү көнүл узартат.

Өмүрдүн ар кыл курагы болот, куракка жарапша сынағы болот.

Өмүрдүн ойку-кайкы сырлары көп.

Өмүрдүн узактыгы көнүлгө байланыштуу.

Өмүрдүн чеги бар, өнөрдүн (илимдин) чеги жок.

Өмүрлүү болоюн десен, мээримдүү бол.

Өмүрлүү чыгарманы талант, талықпас эмгек жаратат.

Өмүрү бүтпөйт тирилил, өткөндөр келбейт тирилип.

Өнөктөштөр өр ашат.

Өнөр – түгөнбөгөн азық, жоголбогон байлык, кемибес кенч.

Өнөр ағып жаткан булак, илим жанып турган чырак.

Өнөр алды – кызыл тил.

Өнөр байлыгы – өлбөс байлык.

Өнөр издеғениң – өргө кадам шилтегениң.

Өнөр көпкө да, көккө да жеткирет.

Өнөр үйрөнүүгө карылык жок.

Өнөр, эмгексиз талант жок.

Өнөрдү билүүгө да өнөр керек.

Өнөрдүн эн баалуусу (күчтүүсү) сөз өнөрү.

Өнөрлүү – зор, өнөрсүз – кор.

Өнөрлүү адам көпкө таанылат, әлге алынат.

Өнөрлүү болсоң өргө чап, кор кылбай асыл жанды бак.

Өнөрлүү журт – амалдуу.

Өнөрлүү киши эрикпейт.

Өнөрлүү кол ач болбойт.

Өнөрлүү өлбөйт, өлөрман көнбөйт.

Өнөрлүү өлбөйт, өнөрсүз күн көрбөс.

Өнөрлүү өргө сүзөт (кәэде учат).

Өнөрлүү өргө сүйрөйт.

Өнөрлүүдөн өрнөк ал.

Өнөрлүүнүн колу алтын, ақындардын сөзү алтын.

Өнөрпөз ишке таянат, балбан күчүнө таянат.

Өнөрү жок жигит – канаты жок күш.

Өнөрүн болсо өргө чап, кор кылбай асыл жанды бак.

Өнөрүн болсо өргө чап, туушун болсо туура чап.

Өнүп-өскөн мал жакшы, көрүп өскөн жер жакшы.

Өнгө – жалган, өлүм – ак.

Өндү көрсө, жүз таят.

Өнү сулуу – сулуу эмес, ақылы улуу – сулуу.

Өнүн сүүк болсо да, сөзүн жылуу болсун.

Өнүрүп жүрсө кой өлөт, өбөктөп жүрүп ырчы өлөт.

Өөдө кетсен – бөрү жейт, ылдый кетсен – ууру алат.

Өөдөкүсү өрткө кетсе, ылдыйкысы селге кетет.

Өөдө-төмөн көп чапса, тулпардын чери жазылат.

Өөн бириксе тон болбойт, ынтымак болбой әл болбойт.

Өөн сөздү өзүнө да айтпа.

Өпкөдөн соккон жел жаман, әлинен безген эр жаман.

Өрдөк берген каз алат.

Өрдөк жокто чулдук бий, өпкө жокто карын бий.

Өрдөк-каз көлүн сагынат, эр жигит әлин сагынат.

Өрдөктү туурайм деп чулдук бутун сындырыптыр.

Өрдөктүн өзү көктө болсо да, көзү көлдө.

Өрнөктүү иште өөн жок.

Өрнөктүү кары жок жерде, өнөрлүү жаш да жок.

Өрт менен суу – тили жок жоо.

Өрткө камыш қүйгөндөй, мурунку иштин аты бар.

Өрттү суу өчүрөт, әпке мал киргизет, жакшылап сүйлөшсө бир чөөгүн чай да әпке келтириет.

Өрүүдө көрүшпөгөн, көчкөндө урушат.  
Өрүш малдуу – дасторкон майлуу.  
Өрүшүндө малы бардын сандыгында пулу бар.  
Өскөн айылдын ичинде кемпир менен чал бар,  
өскөн төөнүн ичинде инген менен нар бар.  
Өскөн жер – өз эне, өзгө жер – өгөй эне.  
Өсөөр малда өлүм жок.  
Өсөөр өзүн сыйлайт, өспөс жатын сыйлайт.  
Өсөөр әл өзүн көтөрөт.  
Өсөөр әлдин балдары бири бирине дос болот,  
өспөс әлдин балдары бири бирине кас болот.  
Өсөөрүм калбай өлөөрүм калды, өмүрүмдөн кө-  
рүм жакын турат.  
Өсөр өзүн сыйлайт, өспөс жатын сыйлайт.  
Өспөс уул өнбөс доону доолайт.  
Откөнгө өкүнбө, кеткенге кейибе.  
Өсүп чыгаар баланын келечек түбүн ойлогун,  
жакшы чыгаар жигиттин жолуна жолтоо болбогун.  
Откөн (кайра) келбайт, өлгөн тирилбайт.  
Откөн иш үчүн кайғы чегүү – акылдуу адамдын  
иши эмес.  
Откөн ишке айла жок, өкүнгөн менен пайда жок.  
Откөн келбайт, өлгөн тирилбайт.  
Откөн күндө белги жок, салып койгон тамга жок.  
Откөн өмүр – качкан күш, кайрылып келбайт  
үндөсө.  
Откөн өмүр – өчкөн көмүр, калган көңүл – кач-  
кан күш.  
Откөн өмүр – өчкөн от, өкүнгөн менен жагылбас.  
Откөн өмүр жашарбайт – алтымышта чал кай-  
тып, баштагы пейли бузулбайт – жарды болсо бай  
кайтып.  
Откөн өмүр, калган кадыр (кеткен көңүл) табыл-  
байт.  
Откөн өчү бардын – кетпес кеги бар.  
Откөнгө – баам, келечекке сереп.

Откөнгө кайрылуу – урпактардын өктөм тилеги.

Откөнгө өкүңгөн менен айла жок.

Откөндөр баркталбаса, тирүүлөр данкталбайт.

Откөндү барктоо – келечекти сактоо.

Откөндү билбеген бүгүнкүнү тааныбайт.

Откөндү билбеген эл – атасын тааныбаган баладай.

Откөндү билбей туруп, келечекти түшүнүү мүмкүн эмес.

Откөндү унутсан, арбактардын азасына каласын, бүгүнкү күнүн менен гана жашасан, келечектин табасына каласын.

Откөндү эстеген – жакшы, кектеген – жаман,

Откөндү эстеген жаман болбайт, мурдагыны кектеген жакшы болбайт.

Откөндүн, келечектин жибин улап, достошуу ийгиликтөр алыш келет.

Откүр бычак кол кесет, өтүрүк сөз жан кесет.

Откүр ок – душманга, өткүр сөз – тууганга.

Откүр өлбөйт, сук тойбайт.

Откүр сөз өзөккө тиет.

Откүр тырмак каргада эмес, шумкарда.

Өтө баатыр жоо женет.

Өтө жаман – өзүн мактайт, башкы жаман – баласын мактайт, аяккы жаман – аялын мактайт.

Өтө жаман болбосон, өлө жарды болбоссун.

Өтө жаман өзүн мактайт, жакшыны башка бирөө мактайт.

Өтө кайрат баш жарат.

Өтө курч балта тез мокойт.

Өтө кызыл бат онон, өпкө кызыл кеч онон.

Өтө кызыл тез онон, өтө ысык тез сууйт.

Отөгөндүн (аюунун) териси өзү жатып ий болбайт (кәэде ий болот).

Отпөгөн өмүр, сынбаган темир жок.

Отпөс буйрук – бойго кардык.

Отүгү жаман төрдү булгайт, оозу (кәэде сөзү)  
жаман элди булгайт.

Отүгү жокко өзүм барам, тону жокко салам айта  
бар.

Отүгүн жаман болсо бутундуң шору, турмушун  
жаман болсо жаныңдың шору.

Отүгүн майрық болгон соң, талааның түздүгүнөн  
не пайда.

Отүкчү көп алса, өпкөсү тешилет.

Отүкчү өтүккө жарыбайт, уста балтага жары-  
байт.

Отүкчүнүн жанына жолобо, «бирдемем жогол-  
ду» дейт.

Отүкчүнүн отүгү жок, устанын тогоосу жок.

Отүрүк сөз – жанга кас, өтпөс бычак – кынга  
кас.

Өчкөн отун мурункудай жаналбайт, аккан жерин  
суу кайталап алалбайт.

Өчкөн шамдай дайынсыз, өлгөндөр кайра кел-  
бegen.

Өчөштүктөн өрт чыгат, эл бузулат.

Өчпөгөн үмүт – жылдыз бар, өлбөгөн жанга тур-  
муш бар.

Өчпөс от, солубас гүл болбос.

Өчпөстүн отун жаккан өлбөстүн күнүн көрөт.

## П

Паанасы жок сайдан көч, кайрымы жок байдан  
кеч.

Падыша тукумун жеке уул даназалабайт.

Пайгамбар барга назир, жокко кайыл.

Пайгамбар да күйөө баласын сыйлаптыр.

Пайгамбар жашына барганда сууктан кач, ысык-  
ка шаш.

Пайда жагын көп карап, бакыл болбо.

Пайданы башына кыл, башынан ашса досуна  
кыл.

Пайданы көрсө соодагердин шакыйы кармап,  
чыдай албай, буту менен эмес, төбөсү менен чур-  
кайт эмеспи.

Пайданы таянууга болот, бирок пайдага отуруу-  
га болбойт.

Пайдасы бар жигит дарыя суудай көл менен тен,  
пайдасы жок жигит эл конбогон чөл менен тен.

Пайдасы жок соода баш жарат.

Пайдасы жок сөз айтып, маңыз сөздү чиритет.

Пайдасы жок тууган – чекеге чыккан чыйкан.

Пайдасы жок чечендик чөп чыкпаган кургак-  
тай.

Пайдасыз билим – жаансыз булут.

Пайдасыз тууган – чекеге чыккан чыйкан.

Палан жерде алтын бар, өз жериндей кайда бар.

Паракорлор кызыгат бир токочтук тыйынга.

Пейили бузуктун кабагы башка болот, тоюп тур-  
са да, курсагы ачка болот.

Пейили жакшы адамдар бетегелүү булундай.

Пейили жакшы кабак – ашта болот, береке –  
казан-ашта болот.

Пейилине жараша жашоого болот.

Пейли жакшы кем болбойт, пири болбой эл бол-  
бойт.

Пейли жакшыны кудай табат, пейли жаманды  
ит кабат.

Пейли жаман кишиден күтөт, өз ашын жашы-  
рып ичет.

Пейли кенен – калысчыл, пейли тар – арызчыл.

Пейли кенен кем болбойт.

Пейли кеткен пенденин, казанынан аш кетет.

Пейли тар адам кен идиштен аш иче албайт.

Пейли тар адамга дүйнө да тар.

Пейли тар киши бай болбойт.

Пенде пейлиниен табат.

Пенденин оозунан чыкса, бериштенин кулагына аян болот.

Пенденин оозундагы – кудаанын кулагында, пенденин дилиндеги – кудаанын санаасында.

Пендечилик менен тарчылык ар бир әлде бар.

Перзент – жандын кубаты, берен – әлдин кубаты.

Перзентти төрөйт мин әне, беренди төрөйт бир әне.

Перилердин ойной турган жери бар, аюунун чәени бар.

Пил көтөрбөгөндү тил көтөрөт.

Пулду берсен, сүткө бер.

Пулсуз – калаа көрксүз, гүлсуз – талаа көрксүз.

Пулу бардын – кеби он, пулу жоктун – кеби тон.

Пулу бардын оозу чайнайт, пулу жоктун көзү жайнайт.

Пулун пулдай албаган досун сыйлай албайт.

Пулун болсо жангелде шорпо.

Пулун болсо, кулунмун.

Пулуна ишенбе, акылына ишен.

## P

Руху күчтүү адамды таалай өзү издеп табат.

## C

Саамайдын көркү – кызда, сайманын көркү – узда.

Саамал ичсен – кымыз жок, байтал минсен – кулун жок.

Саан камдагыча, саман (сабаанды) камда.

Саан уйду кысыр уйга алмашпайт.

Сааның жок болсо да сабаан болсун.

Саап ичсен – мин күндүк, союп жесен (чаап ичсен) – бир күндүк.

Сабагы жаман жемиштин мөмөсү да жаман.

Сабатсыз молдонун селдеси чоң болот.

Сабаттуу күн сымак, сабатсыз түн сымак.

Сабына жараша – бычагы, сакалына жараша – искеши.

Сабыр кылсан, тоодой балаадан кутуласын.

Сабырдуу адам кадырлуу (жылдыздыуу).

Сабырдуу болсон озорсун, сабырсыз болсон осолсун (тозорсун).

Сабырдуу болсон, сабырсыздын мицине татыйсын.

Сабырдуу жетер муратка, сабырсыз калар уятка.

Сабырдуулугун – салтанатын.

Сабырдуулук – бакыттын ачкычы.

Сабырдуулук акылмандын шериги.

Сабырдуулук акылмандын шериги.

Сабырдуунун багына алма бүтөт, сабырсыздын башына кайгы түшөт.

Сабырдын түбү – сары алтын, санабай билгин кымбатын.

Сабырдын түбү сары алтын саргарбаса неси алтын.

Сабырдын түбү сары алтын саргарган жетер муратка, ашыккан калар уятка.

Сабырсыздын иши тамырсыз.

Сагызган – элдин жокчусу, карга – элдин бокчусу.

Сагызган сактыгынан өлбөй, суктугунан өлөт.

Сагызгандын баласы агынан көп карасы.

Сагызгандын санаасы жоордо, соргоктун санаасы куйрук-боордо.

Сагынган жигит элин эңсейт, сарала каз көлүн эңсейт.

Сагынычтан – саргаят.

Сайдыкы сайга, кумдуку кумга.

Сайма сая албаган ийне тандайт.

Сайрап айткан эртенин, замандын билген мерчебин – көсөмдүктүн белгиси.

Сак адамдын үч шерти бар; көргөн жокмун, билген жокмун, уккан жокмун.

Сак башта бир кыял, таз башта мин кыял.

Сак болсоң, ишин ирээттүү болот.

Сак жүргөн кор болбойт.

Сакадай бою – сары алтын.

Сакал тойдо керек.

Сакал ээк тандабайт, бакал жээк тандабайт.

Сакалга жуккан аш болбойт.

Сакалдуу киши жоого түшөбү?

Сакалдуу койчу жарытпайт, жарытса да марытпайт.

Сакалдуунун баары эле чон ата эмес.

Сакалдын көркү чалда бар, сулуунун көркү калда бар.

Сакалы узун кишинин акылы кыска.

Сакалың өспөсө, сакалсызга күлбө.

Сакалыңдын ағы бар, балалыгың дагы бар.

Сактанбаган алп жардан учуп кетиптири.

Сактанганды – сактаптыр.

Сактанганды кудай сактайт.

Сактансан – сактаймын, сактанбасан – отко кактаймын.

Сактансан соо каларсын.

Сактансан, сак болосун.

Сактасан мин күндүк, сактабасан бир күндүк.

Сактын саны калып, саныроонун сайды саны калат.

Салаалап сылап сакалды, карылар айтсын ма-калды.

Саламдашпай сөз баштаба.

Саламсыз кирген уят, жоопсуз чыккан уят.

Салт менен кылмышты айра билген жакшы.

Салтсыздык адамдын өз башын кунсуз кылат.

Салык төлөөнү жакшыртуу – эл турмушун байтуу.

Салынуу капкан – тенсиздик, зарланган мун – элсиздик, аккан жаш – жерсиздик.

Самаган кишин алдындан чыкса, акыр заман жанында.

Саманга кетмен өтпөйт, жаманга кеп өтпөйт.

Самандын башы – сары алтын, жыгачтын бою – жык алтын.

Сан жылдыздын жарыгы жалгыз айча болалбайт.

Санчыга – сан.

Сан тийбеске сан тийди, табак-табак эт тийди.

Санаа – саргайтат, убайым – картайтат.

Санаа жетет, ал жетпейт.

Санаа куюндан (же коендон) да күлүк.

Санаа күлүк изи жок, санаасыз киши жок.

Санаа күлүк көз жеткис.

Санаа менен жетпеген талап менен табылат.

Санаа оорудан жаман.

Санаа самолёттон да күлүк.

Санаа тарткандын ичкени – ирим, жегени – желим.

Санаа эрди саргайтат, кайгы картайтат.

Санаанын изи жок, санаасыз киши жок.

Санаасы жок – уйкучу, ары жок – күлкүчү.

Санаасы жок сары сууга семирет, катыны жок кыздзуу үйгө теминет.

Санаасыз суу ичсе да семирет.

Санабай туруп түгөл дебе.

Санасаң айла таппайсың ажал менен өлүмгө.

Сандык жыйгын жүгүнө, сарамжал кылгын үйүнө.

Санчыга – сан.

Саны бар, санаасы (же сапаты) жок.

Саны болбосун, сапаты болсун.

Саны менен бирге даны болсун.

Сапаа – саргайтат, убайым – картайтат.

Сапарбайдын сан жылкысын көрбөй, Қулансарыктын кула бээсин көрүптүр.

Сарала уйдун сарымай, далай дартка дарымай.

Саралалуу көп жылкы булактан келип суу исче, булактын чери жазылат.

Сарамжал жанды жыргатат, шалтурук жанды кууратат.

Сарамжалдуу – байлыкка алып баруучу байсалдуу жол.

Сарамжалдуулук – бу да байлык.

Сарамжалдуулук байлыктан артык.

Сараң адамды кесип алса кан чыкпайт.

Сараң байдын коногу болгучу, март кедейдин коногу бол.

Сараң эки эсе төлөйт.

Сараңбай шордуу кулдан да жаман.

Сарапдан жыйнаганды зордукчу чачат.

Сарапдан сурасан, ал сары оору болот.

Сараптардын мицинен, жалгыз болсо да март жакшы.

Сарапанды берип уялт.

Сарапандын казаны кайнабайт.

Сарапандын колу тар, кайда барса жолу тар.

Саргайгандын баарысы саман эмес, кеткендердин баарысы жаман эмес.

Саргара жортсон, кызара бөртөсүн.

Сарсаная болбо жогуна, санаа жокко жеткирбейт.

Сарт байыса – там салат, кыргыз байыса – катын алат.

Сарт бышырын, кыргыз туурасын, казак ашасын.

Сарт санаа менен байыйт, убайым менен карыйт.

Сарттын аты жемкор болсо, дорбону тешет.

Сары изине чөп салып.

Сары мышыкпы, кара мышыкпы, чычкан алса болду.

Сая албаган ийне тандайт, саптай албаган учук тандайт.

Сая жолдун да данғырагысы келет.

Саяпkerи болбосо, буудан күлүк борорбу.

Саяпkerи жарашса, жаман ат байге алат.

Себепсиз күлгөн тарбиясыздыктын белгиси.

Себепсиз макал айтылбайт.

Сөз атасы – ыр, сөз катасы – чыр.

Сөз маанисин билбеген сөзгө калат.

Сөзгө сейкөнгөн, кепке кептелет.

Сезимди да башкара билүү зарыл.

Сел кетсе да сай калат, эл кетсе да жер калат.

Сел сайды бузат, ушак элди бузат.

Селде – жүк, сакал – түк.

Селкиниң сылык болгону жакшы, жылкының күлүк болгону жакшы.

Семиздик айбанга жарашат.

Семиздикти кой көтөрөт, эркеликти уул көтөрөт.

Сен кимсиң – аны эл билсин.

Сен салар да мен салар, атка чөптү ким салар?

Сен сыйласаң карыңды, кудай сыйлайт барыңды.

Сен таза болсоң, мен таза болсом – коом таза болот.

« Сен» деген сенек сөз, «Сиз» деген сылык сөз.

« Сеники», «меники» – көнүлдүн тардыгы, «ары жат», «бери жат» – төшөктүн тардыгы.

Септүү кыз болгуча, эптүү кыз бол.

Септүү кыздын калыны көп.

Серке кой баштайт, баатыр кол баштайт.

Серкеси болбой эл болбойт.

Серпип коюп сүйлөсө каштын чери жазылат, бала-чака көп болсо, аштын чери жазылат,

Сескенгенден сескен, шектенгенден шектен.

Сийдиги тентектин бири тентек, жатыны тентектин баары тентек.

Синер жерге суу жай (сеп), угар кишиге сөз айт.

Сиркеси суу көтөрбейт.

Согумун чүйгүн болсо, ичинден кымый.

Согушту көрбөгөн баатырсыйт.

Согуштун көзү сокур.

Сойгону – улак теке, тартканы – кулак, чеке.

Сокку канчалық күчтүү болсо, душман ошончолук басынат.

Сокмо да болсо бөз жакшы, сокур да болсо көз жакшы.

Соко бир кишини багат, соода мин кишини багат.

Сокулуу катын – зор катын, сокусуз катын – кор катын.

Сокур – орой, таз-кыйык, манкада (бучукта) бар аз кыйык.

Сокур атка котур ат үйүр.

Сокур ит аксак түлкүдөн үмүт кылат.

Сокур иттен аксак ит соогат сурайт.

Сокур киши – шоола менен сүйүнөт, баатыр киши – баана менен сүйүнөт.

Сокур көргөнүн айтат (койбойт), дүлөй укканын айтат (койбойт).

Сокур намыс баш жарат.

Сокур оорукчан келет, таз кыйыкчан келет.

Сокур өлгүчө көзү ачылаарынан үмүт кылат.

Сокур сыйпаганын койбойт, дүлөй тыңшаганын койбойт.

Сокур төөнү да көрбөйт.

Сокур тутса – бек тутат, чолок урса – бек урат.

Сокурга күн да, түн да бирдей.

Сокурдан кароолчу койсон, әлди жоого алдырат.

Сокурдан сакчың болсо, элинди жоо алат.

Сокурдуң шаарына барсан, бир көзүндү кысып ал.

Сологайдун ону бар.

Сом темирге балка бар, зордукчулга (чонсунганга) алда бар.

Сонор кууган анчыга кыламык жааган каркызык

Соо болом десен, боюна өлчөп тамак ич.

Соо болом десен, сергек бол.

Соода каш какканча.

Соода сакал сыйпаганча.

Соодагер арзанга алат, эки-үч эсе кымбатка сатат.

Соодагер барган жерин жакын дейт.

Соодагер санаасы менен байыйт, убайым менен карыйт.

Соодагерге мал кайғы, оорулууга жан кайғы.

Соодагерде акча болбосо, сууда балық да болбойт.

Соодагерде нысап жок.

Соодагердин жолу бир, эсеби башка.

Соодагердин төгүлсө бозосу, кошо сыннат кесеси.

Соодагердин түбү – берч, дыйкандын түбү – кенч.

Соодада берсен – аласың, алсан – бересин.

Соодада достук жок.

Соодада көнүл жок, саламда борчтук жок.

Сооданын иши карт менен.

Соодасы бүткөн соодагердин кейпи бузук.

Соодасы түгөнгөн сарттай болду.

Соолбос өмүр, сынбас темир болбос.

Соолгон көлгө бака айғыр, тул катынга жалчы айғыр.

Соолгон көлгө бака бий.

Соолубас өмүр болбойт, бузулбас буюм болбойт.

Соолутпа жанды, соо болсун десен Ата Журт.

Соонуку – дилинде, мастыкы – тилинде.

Соот кийгендин баары баатыр әмес.

Сопу согон жебейт, жесе кабыгын да койбойт.

Сопунун көөнү азанда, соргоктун көөнү казанда.

Соргок – суусаак, долу – ыйлаак, ырысы жок – таарынчаак.

Соргокко чон аягынды көрсөтпө.

Соргоктун баласы «мама» дейт, кыдырчаактын баласы «опо» дейт.

Соргоктун көөнү казанда, сопунун көөнү азанда.

Соргоктун өзү тойсо да, көзү тойбойт.

Сорпосу даамдуу болсо, союлган козуга кайгыруу жок.

Союлду ура билбеген өзүнө тийгизет.

Союлун күчтүү болсо, душманың алыс болот.

Сөгүп үйрөтпө – сүйлөп үйрөт, сөгүп үйрөтпө – окутуп үйрөт.

Сөз – бороон, катуу соксо көнүл калат.

Сөз – сөөктөн өтөт, жүлүнгө жетет, таяк – эттен өтөт, тез эле унутулуп кетет.

Сөз – үрөн, иш – мөмө.

Сөз – әлдин кенчи, чөп – жердин кенчи.

Сөз айласын (жүйөсүн) билбеген сөздү өзүнө келтириет, күч айласын билбеген, көчтө көлүк өлтүрөт.

Сөз айтпагын болбоско, суу куйбагын толбоско, акыл айтпа торпокко.

Сөз атасы – кулак, жол атасы – туяк.

Сөз атасы – ыр, сөз катасты – чыр.

Сөз баштаган эл баштайт.

Сөз башы – тилден.

Сөз башы ачуу болсо, аягы таттуу болот.

Сөз билбеген муштуму менен коркутат.

Сөз билген кор болбойт.

Сөз билген таап айтат, сөз билбеген каап айтат.

Сөз билги – тапчыл, адам сулуусу – акыл.

Сөз билүүчү адамдын ар сөзүндө бир тузак.

Сөз бирөө, кулак экөө.

Сөз да ооздон чыгат, жан да ооздон чыгат.

Сөз доодон да куткарат, жоодон да куткарат.

Сөз жакшысын кулак билет, кыз жакшысын ынак билет.

Сөз жип, кандай созсо кете берет.  
Сөз жоодон да куткарат, доодон да куткарат.  
Сөз жүйөсүн билбegen сөздү өзүнө келтириет, көч айласын билбegen көчтө көлүк өлтүрөт.  
Сөз жүйөсүн тапса, мал ээсин табат.  
Сөз жүйөсүн тапса, мал ээсин табат.  
Сөз жүрөктө сакталат, бөз ийинде какталат.  
Сөз кадыры өмүр кунунан артык.  
Сөз кадырын билбegen, өз кадырын билалбайт.  
Сөз катыгын билбegen сөз түбүнө жеталбайт.  
Сөз келгенде сөзгө жараша сөз айтпаса, сөздүн атасы өлөт.  
Сөз келсе – де, аш келсе – же.  
Сөз көркү – макал, әр көркү – сакал.  
Сөз кулагы барга айтылат.  
Сөз кутулбайт чеченден, мээнет кетпейт бечелден.  
Сөз күш сыйктуу, учурсаң кайра конбойт колуна.  
Сөз күш әмес, ооздон чыкса карматпайт.  
Сөз кылычтан өткүр, балдан таттуу.  
Сөз маанисин билбegen жолу туюк аскадай.  
Сөз октон өткүр, кылычтан курч.  
Сөз өзөгү – макал.  
Сөз өлсө – кунсуз, сатса – пулсуз.  
Сөз санабай гүлүн айт, минин айтпай бирин айт.  
Сөз сөздү табат.  
Сөз таасир этпесе, таяк таасир этет.  
Сөз тапка киргис кыргыйдай (кәэде боосуз күш), ооздон чыкса карматпайт.  
Сөз татыгын билбegen – сөздү баалабайт.  
Сөз темирди тешет.  
Сөз тизгини тилде, кайда бурса кете берет.  
Сөз төркүнүн билбegen, сөз түбүнө жеталбайт (уютка калат).  
Сөз тыңшаган жакшы ойдон акыл табат.  
Сөз угаарың болбосо, сүйлөбөгүн бекерге.  
Сөз уккандан үмүт кыл.

Сөз чынынан бузулбайт.

Сөз энеси – кулак, суу энеси – булак.

Сөзгө – саран, ойго – терен.

Сөзгө жараша сөз айтпаса, сөздүн атасы өлөт.

Сөзгө ишенбе, көзүңө ишен.

Сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болуп жүрбө.

Сөзгө сүйкөнбө, кепке кептелбе.

Сөзгө чоркок муштумун көрсөтөт.

Сөздөн оозго өтөт сөз шекери, үйдөн үйгө кыдырат иш бекери.

Сөздөн сөздүн баркы бар, малдын сексен сегиз наркы бар.

Сөздү сөздө, артын көздө.

Сөздү коюп, бөзгө кел (Сөздү коюп, бөздөн кел).

Сөздү көп сүйлөсө – тантык, сууну көп кечсе – чалчык.

Сөздү сөз жыгат.

Сөздү сөз келгенде айтпаса атасы өлөт.

Сөздү сөздө, артын көздө.

Сөздү уккан жерге айт, сууну синген жерге сеп.

Сөздү чын токтотот, сууну чым токтотот.

Сөздүн атасы – ыр, катасы – чыр.

Сөздүн ачыгы жакшы, жолдун жарыгы жакшы.

Сөздүн баркы – кыскалыгында.

Сөздүн башы ачуу болсо, аягы таттуу болот.

Сөздүн башы бир кучак, аягы мин кучак.

Сөздүн көркү – санат, күштүн көркү – канат.

Сөздүн көркү макалда, чалдын көркү сакалда.

Сөздүн кызыу темирдей ийилген убагы болот.

Сөздүн сөздөй баркы бар, отуз эки наркы бар.

Сөздүн ток этээр жерин айт.

Сөзү аздын иши көп.

Сөзү жаман элди булгайт, буту жаман төрдү булгайт.

Сөзү калса талаада, өзү калат балаага.

Сөзү кардай аппак, иши көөдөй кара.

Сөзү кыска, айта берсе нуска.

Сөзү менен байыткан, колу менен жарытпайт.  
Сөзү өткүрдүн (курчтун) көзү өткүр (курч).  
Сөзү суук адамдар баш бербеген торпоктой.  
Сөзү таттуу, көнүлү ачуу (катуу).  
Сөзү ырас (кәэде чын) болсо ордунда турат, сөзү  
калп болсо – кудай (арбак) урат.  
Сөзү экинин иши да чеки.  
Сөзүм өлгөнчө, өзүм өлөйүн.  
Сөзүн сыйлаганың – өзүн сыйлаганын.  
Сөзүн болбосо, ишин болсун.  
Сөзүн күмүш болсо, тек туроон алтын.  
Сөзүн кыска болсун, колун уста болсун.  
Сөзүн менен ишиң айкалышсын.  
Сөзүн өлгөнчө өзүн өл.  
Сөзүндү айт укканга, жан дилинен жукканга.  
Сөөгү биздики, эти сиздики.  
Сөөгү бышып катыгат, сөздү сүйлөп жатыгат.  
Сөөгү жакшы сөктүрбөйт.  
Сөөгү таза сулуунун көөнү таза болсун.  
Сөөк – кайрылат, дос – айрылат.  
Сөөк мүлжүбөй этке тойбойт, сыр чешишпей (же  
коно жатнай) кепкө тойбойт.  
Сөөк сынганы күнүмдүк, көнүл сынганы түбөлүк.  
Сөөксүз тил сөөктү сындырат.  
Сөөктүн эң жаманы суу кечирет.  
Сөөлөтүнө жараша сөз ээрчийт, кебетене жара-  
ша кеп ээрчийт.  
Сөөмдү жакын, карышты алыс көрбө.  
Сөөмөй менен түртсөн, муштум менен жооп  
аласын.  
Спорт – адамдын денесин чынайт, эмгек – адам-  
дын туруктуулугун сынайт.  
Спорт менен эмгек эгиз.  
Спортко канчалык жакын болсон, карылык  
ошончолук алыстайт.  
Сугалак көлмө суудан балык кубалайт.

Сугатчы тилейт эгинин, усталар тилейт темирин.  
Сугатчы чакырса – барбайм дебе, сууга аккан  
молдону – кармайм дебе.

Сугатчынын аты суусап өлөт.

Сүк чычкан сууга түшүп өлөт.

Султан сөөгүн кордобойт, тулпар жүгүн оордо-  
бойт.

Сулуу – сулуу әмес, сүйгөн сулуу.

Сулуу – тили жок азыткы.

Сулуу аял көзүндү тойгузат, акылдуу аял мээн-  
ди толтурат.

Сулуу көргөнгө жакшы, акылдуу жашаганга  
жакшы.

Сулуу кыздын – саамайы көрк, эр жигиттин –  
таалайы көрк, саябан бактын – маанайы көрк.

Сулууга суктанбаган жүрөк болбойт, таалайга  
талпынбаган тилек болбойт.

Сулуулугунан жылуулугу (жакшы).

Сулуулук – жандын азыгы, кыялдын канаты.

Сулуулук – өзүнчө байлык.

Сулуулукту көздөн издебе, сөздөн изде.

Сулууну суукта көр, жакшыны жаанда көр.

Сулуунун көз жашы кургабайт.

Сулуунун көркү – көзүндө (мандайда), чечендин  
(кәэде сөэмөрдүн) көркү – сөзүндө (тандайда).

Сунайын десем кол жетпейт, алайын десем ал  
жетпейт.

Сунган башты суурган кылыш кеспейт.

Сунган моюнду кылыш кеспейт.

Сунса кол узарбайт, жумулса көз ачылбайт.

Сунулган башты суурулган кылыш кеспейт.

Сур булуттун артында нурлуу күн бар.

Сураган адам – кайырчы, уурдаган адам – ка-  
ракчы.

Сураган женил, жооп бериш оор.

Сурай-сурай Мекеге барат.

Сураган уят әмес, уурдаган уят.

Сураганга бекер бер, суусаганга жеке бер, кыла көрбө текебер.

Сураганга бербegen жаманатты болот.

Сурап бергенче уруп бер.

Сурап ичкен – суу ичкен, тартып өпкөн – жел өпкөн.

Сурап ичкен – суу ичкен.

Сурасаң билим аласың, уялсаң куру каласын.

Суроосу жараашса сөз айтылат.

Суу – жашоонун булагы.

Суу – жерге, байлык – әлге.

Суу ага берет, таш кала берет.

Суу адамдын жаны, өсүмдүк каны.

Суу атасы – булак, сөз атасы – кулак.

Суу бар жерде жашоо (тиричилик) бар.

Суу барган жерге сулуулук да барат.

Суу башынан тунат (кәэде тонот).

Суу жердин кан тамыры.

Суу жок арыктан кол жууй албайсын.

Суу жок болсо, турмуш жок.

Суу жүргөн өзөн кургабайт.

Суу жәэгинен кудук казбайт.

Суу канық – әгиндин даны толук.

Суу кетсе таш калат, сурма кетсе каш калат.

Суу кечпей, кепичинди (кәэде бут) чечпе.

Суу кечпес сөздү айтпагын, айтсан кечкидей кылышп баштагын.

Суу көрмөйүнчө өтүк чечпе.

Суу кырк арыкта акса тазарат.

Суу менен жер көгөрөт, әл менен эр көгөрөт.

Суу менен келген жел менен кетет.

Суу менен ойносон чөгөсүн, от менен ойносон күйөсүн.

Суу менен өчкөн от кайра күйбөйт.

Суу мол болсо, нан да мол.

Суу өз теренин табат.

Суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болов.

Суу тартылат, сел токтойт.

Суу ташыса жээгине, эр ташыса элине.

Суу төмөн карай агат, кичипейилдүүлүк адамга жагат.

Суу чайпалып төгүлөт, эл чайпалып түгөнөт.

Суу ылайы – сыркоо булагы.

Суу ылдый агат, баатыр өр талашат.

Суу эркиндикти сүйөт.

Суу, суунун арты – чуу.

Сууга балык түшөт, эрге туяк бүтөт.

Сууга жакын – кудайга жакын.

Сууга тери ий болбос, сугалак жигит бий болбос.

Сууга чөккөн адам өлөт, кайыга чөккөн адам көнөт.

Сууга чөккөн балыкка пайда, кур кыялга баткан душманга пайда.

Сууган аттын табы бар, сулуунун өз багы бар.

Суудагы балыктын баасы жок.

Суудан айрылса балык өлөт, элден айрылса баатыр өлөт.

Суудан кургак чыгат.

Суудан өзүн (кээде тонун) аябаган, жоодон жанын аябайт.

Суудан сээп бышырган кийиз суудан да, сууктан да сактайт.

Суудан тонун аябаган, жоодон жанын аябас.

Суук сөз тууганга да жакпайт.

Суук сөздөн ырысцы кемип турат.

Суук сөөктөн өттү, чучукка жетти.

Сууну жер бөгөйт, жоону эр бөгөйт.

Сууну көп кечсе чалчык болот, сөзду көп сүйлөсөтантык болот.

Сууну синген жерге куй, сөзду уккан жерге айт.

Сууну чым токтотот, сөзду чын токтотот.

Суунуку – сууга, сайдыкы – сайга.

Суунун башы Сулайман.

Суунун жайын жар билбейт, жоктун жайын бар билбейт.

Суунун жакыны, төркүндүн алысы жакшы.

Суурган кылыштың кынга кирбес.

Суусаганга жеке бер, сураганга бекер бер – кыла көрбө текебер.

Суусаганга кымыз бер, сураганга кошо бер.

Суусаганга суу да таттуу көрүнөт.

Суусатпаган сулуу болбостур.

Суусу кетсе – таш калат, сурмасы кетсе – каш калат.

Суусуз – өмүр да жок, көңүл да жок, әгин да жок.

Суусуз жер көгөрбөс, элсиз эр көгөрбөс.

Суучулдун ажалы суудан, мергендин ажалы тоодон, баатырдын ажалы жоодон,

Суюктун баары сорпо болбойт, теринин баары көрпө болбойт,

Суюктун сөзү – туюк, кыңырдын сөзү – кыйшык.

Сүзгүсү келген мүйүзүн жашырбайт.

Сүйбөгөн менен жашоо – өзүндү өзүн кыйноо.

Сүйбөгөнгө сүйкөнбө.

Сүйбөгөндүн ичкени – суюк атала.

Сүйбөс конок төргө ет.

Сүйгөн кесибин – ырыс-кешигин.

Сүйгөнгө үйүр әмес – кошконго үйүр, кошконго үйүр әмес – сүйгөнгө үйүр.

Сүйгөнүндүн кемчили болбойт.

Сүйгүзгөн да тил, күйгүзгөн да тил.

Сүйлөгөн себет, тыңшаган орот.

Сүйлөгөн сөздү угууга, сүйө билген жан керек.

Сүйлөгөндү сүйсөн, укканды да үйрөн.

Сүйлөй-сүйлөй чечен болосун, көрө-көрө көсөм болосун.

Сүйлөөк әмес биздин кыз, сүйлөөк кылган өзүнүз.

Сүйлөөрүн болсо оозун кычышат, кылаарын болсо, колун кычышат.

Сүйлөөрүн жок болсо, сүйөөрүн болсун, күйөөрүн жок болсо, күтөөрүн болсун.

Сүйлөсө тилинен бал тамат.

Сүйлөсөм тилим ооруйт, сүйлөбөсөм дилим ооруйт.

Сүйлөсөн сөздү татыгы менен сүйле.

Сүйөөрүн да – от, күйөөрүн да – от.

Сүйрөлгөн иште сүйкүм жок.

Сүйрүсүнө сүт толот, ийрисине эт толот,

Сүйүнгөн менен мандай айрылбайт, корккон менен жүрөк жарылбайт.

Сүйүнчүнү буюрган киши алуучу, шашкан куру калуучу.

Сүйүү – адам өмүрүнө келген улуу бакыт.

Сүйүү – жаманды жакшы кылат, бактысызды бактылуу кылат.

Сүйүү – жарыкчылыктын башаты.

Сүйүү – кол жеткис бийик, ой жеткис ыйык.

Сүйүү баатырды да жеңет.

Сүйүү башталган жерде акыл аягына чыгат.

Сүйүү кары-жашты ылгабайт.

Сүйүү оттон ысык, гүлдөн назик.

Сүйүү өлүмдөн күчтүү.

Сүйүү өмүрдү көркүнө чыгарат.

Сүйүү сокурдугу менен барктуу.

Сүйүү сулуу издебейт, уйку төшөк издебейт.

Сүйүүдөн баары жарадалды, сүйүүсүз адам карангы.

Сүйүүдөн калган көнүл эч кандай каарга төн келалбайт.

Сүйүүнү коргоо керек, ал өмүрдө бир гана жолу гүлдөйт.

Сүйүүнү сактоо – дүйнөнү сактоо, бакытты сактоо.

Сүйүүнүн көзү сокур.

Сүйүүсүз адамдардын оту күйүшпөйт.

Сүйүсүз аял карыз алган буюмдай.  
Сүйүсүз өмүр жашоого жарды.  
Сүйүшпөгөндүн оту күйүшпөйт.  
Сүлөөсүндөй керилген, сүйлөөр сөздөн эринген.  
Сүрүп-сүрүп мал бер, сары өркөчтүү нар бер.  
Сүт десен уй бак, эт десен кой бак.  
Сүт жок жерде мышык сопу.  
Сүт менен бүткөн мүнөз сөөк менен кошо кетет.  
Сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет.  
Сүткө түшкөн чычкандай.  
Сүттөн кабары жок, айран уюдубу дейт.  
Сый – сыйга жарашат, сый билбegen адашат.  
Сый – үй-бүлөдөгү ынтымактын, бакыттын негизи.  
Сый жерде калбайт.  
Сый көрөм десен сыйлай бил.  
Сый менен урмат сатылбайт.  
Сыйга – сый, сыр аякка (сырага) – бал.  
Сыйга берген сыналбайт.  
Сыйды сурап албайт, тартууну тартып албайт.  
Сыйдын чеги болбайт.  
Сыйлаганга аш жок, сыйлап көргүн тил менен.  
Сыйлаганга аш таппасаң, сыпаа-сылык сөз тап.  
Сыйлаганга сыртынды салба.  
Сыйлаганды күтө бил, кыйнаганды тутө бил.  
Сыйлашаарга жат жакшы, ыйлашаарга өз жакшы.  
Сыйлашпаган тууганын, сыр айтпаган душмандай.  
Сыйлашуунун белгиси – алыш-бериш, ынтымактын белгиси – барыш-келиш.  
Сыйлык – жалкыга, сыймык – жалпыга.  
Сыйлыкты әмгектен, билимди китептен изде.  
Сыймыгы качкандын үй-бүлөсүнө баркы болбайт.  
Сыйынсан сый аласын, сыйынбасаң баләэге каласын.

Сылап көргүн (билгин) тил менен.  
Сылых тил – өмүр дарагы, кайсар тил – рухтун азабы.  
Сылыхтыктын белгиси- алыш-бериш, ынтымактын белгиси – барыш-келиш.  
Сылынкороз жигиттен сыны кеткен чал өйдө.  
Сын чыйралтат.  
Сынбай сөөк чор болбойт.  
Сынбас темир жок, өлбөс киши жок.  
Сынбасты уста жасабайт, өлбөстү кудай жасабайт.  
Сынбасты уста жасабайт.  
Сынган көнүл сылык мамиледен айыгат.  
Сындуу болсо өтүгүн, оорутпасын бутунду.  
Сынчынын сынар өтүгү майрык.  
Сыныктан башканын баары жугуштуу.  
Сыныктын жаманы – кыйшык (тескери) таңылганы, жигиттин жаманы – оозунан жаңылганы.  
Сынар кепти кетирбей эшиткин.  
Сыпаалык сырт кийимден, тазалык ич кийимден.  
Сыпайы сызып айтат, чечен кызып айтат, чоркок үзүп айтат, чогоол бузуп айтат.  
Сыпайы сырын жашыrbайт.  
Сыпайы тонбос, калтыраар.  
Сыпатты деле колунда барлар көрөт.  
Сыр алдырбас киши жок мактанса да, күнөө кылбас киши жок актанса да.  
Сыр аяктын сырь кетсе да, сыны кетпейт.  
Сырга көк, убадага бек бол.  
Сырдашса сыр чечилет, сырдашпаса не чечилет.  
Сырды баркtagан адам сактай да билет.  
Сыркоолук – ажалдын чабарманы.  
Сыртта мырза, үйдө кул.  
Сырты жалтырак, ичи калтырак.  
Сыртын көрүп ичинен түнүлбө.  
Сырын албагандын сыртына чыкпа.

Сырын алган байталдын сырт жагына чыкпагын.

Сырын ачкан эмчиге сыйкыр бакпас.

Сырын билгин келсе сөзүн ук.

Сырынды айтсан бирөөгө, каласын катуу күнөөгө.

Сырынды билип алдым, төрүнө кирип алдым.

## Т

Таалайлуу менен талашпа, бактылуу менен байлашпа.

Таалайы ачылса, таштанды уул такка конот.

Таалайы жокко таң атпайт.

Таалайы жоктун табышмагы күч, таргыл иттин алышканы күч.

Таалайына эмнени жазса, ошону көрөсүн.

Таалимсиз өскөн – адепсиз.

Таамай сөз таяктан катуу.

Тааныбаган жердин ой-чункуру көп.

Тааныбасты сыйлабас.

Таанымал жерде бой сыйлуу, тааныбас жерде тон сыйлуу.

Таап алсан да санап ал.

Таап сүйлөгөн таттуу сүйлөйт.

Таарынганды тууганга жараткан.

Таарынгандыкы таттуу.

Таарынсан Таласка бар.

Таарынуу – кек сактоонун бир түрү.

Таарынчаак бала тайкы бала, орой бала – осол бала.

Таасирдүү сөз – тарбияга көмөктөш.

Таба кылбай тобо кыл.

Табак тамагы менен жарашат, эр жигит жарагы менен жарашат.

Табак тарткан тамак сурабайт.

Табарман ташты жарат, таш башты жарат.  
Табият кырсыгы аны унуктан жерде көп болот.  
Табы келишсе дүләй угат.  
Табылып калса талаадан бир учук жип олжо.  
Табыпчы дартка жолдош.  
Тагдыр бактылууну сүйөт, бактысызды сүйрөйт.  
Тагдыр жазмыштагыны көрөм деп, отура берүүгө  
болбойт.

Тагдырдан ырлар жарагат.  
Таеке – жээндин пири.  
Тажиктер бөтөн эл әмес, кыргыздарга кан-  
даш эл.

Таз арданса, бөрк алат.  
Таз базардан келсе, шум кабар айтат.  
Таз дарыкер болсо, өзү таз болот беле.  
Таз тарангыча той таркайт (же тарайт).  
Таза аба жуткун келсе – эрте тур, таза өмүр  
сүргүн келсе – әмгек кыл.  
Таза аба өмүргө жөлөк.  
Таза адамга чан жукпайт,  
Таза болсон суудай бол – баарын жууп кетир-  
ген, балбан болсон жердей бол – баарын чыдап  
кетөргөн.

Таза жүргөндүн дени сак.  
Таза суу – тазалык башаты.  
Таза үрөндөн өнгөн дан дыйканды байытат, ак  
ниеттен чыккан сөз (кеп) адамды марытат.  
Тазалык – соолук белгиси (негизи), соолук – бай-  
лык белгиси (негизи).

Тазалык ден соолукту чыңдайт.  
Тазалык өмүр булагы.  
Тазга бийлик тийсе, муз үстүнө чабат.  
Тазга тарактын кереги әмне.  
Тазды таз десе өлгүсү келет, сакты (тазаны) таз  
десе күлкүсү келет.  
Таздын бити саналуу.

Таздын көөнү болбосо да, таза кыздын көөнү  
калбасын.

Таздын темир тарагы бар, кемпирдин берекелүү  
тамагы бар.

Тай ат болсо – ат тыныгар, уул эр жетсе – ата  
тыныгар.

Тай атка чыкса, ат азатка чыгат.

Тай кунанга жеткизер, кунан атка жеткизер, ат  
муратка жеткизер.

Тай табылгыча таяк ылоо, ат табылгыча аяк  
ылоо.

Тай туйлап (секирип) такка чыкпайт.

Тайы жаман болсо да, тайлагы бар.

Тайын сыйлаганды кудай сыйлайт.

Тайып жыгылган таянып турар.

Така түякты сактайт, түяк тулпарды сактайт,  
тулпар эрди сактайт, эр элди сактайт.

Такалуу аттын изи бар, ачуулунун, тиши бар.

Тактыктан достук бузулбайт.

Такыр жерге суу төксөн, тайгалак болот.

Такыр жерге чөп чыкпайт, тентек балага кеп  
жукупайт.

Такыры жок жер болбойт, жакыры жок эл бол-  
бойт.

Такыялуу башка далай иш түшөт.

Талаа жери кен жер, улуу-кичүүгө (баарыга) тен  
жер.

Талаа иши башындан сылабайт.

Талаага кетти мээнетим, тартыштым байдын  
дөөлөтүн.

Талаага түнөгөнчө молого (мұрзөгө) түнө.

Талаада бөрү улуса, үйдөн иттин боору ачыйт.

Талаадагыны үйгө болжобо.

Талаадан музоосу эмсе, үйдөн сүтү төгүлөт.

Талаадан табылса, бир ором жип да олжо.

Талаадан тапкан мал олжо, айыгып кеткен жан  
олжо.

Талаалуу жерде тоо болбойт, жакшы элде доо болбойт.

Талаанын көркү мал менен, калаанын көркү эл менен.

Талаанын оту от болбойт, ўйдөн качкан катын болбойт.

Талабы күчтүү тоо кулатат.

Талант – кишиге берилген табияттын белеги, ал энеден кошо төрөлгөн асыл касиет.

Талант тартынчаак болот.

Талантка айла жок.

Талантка тарлык кылба.

Талап – табылбас канат.

Талаптанбай муратка жетпейт.

Талаптуу бала талпынган күштай.

Талаштан тактык жарагат.

Талбас эмгек тоодой тоскоолдукуту женет.

Талдын көркү шагында, аялдын көркү багында.

Талкан десе тап койгон, оюн десе от койгон,

Талпынбай тилекке жетпейт.

Тамагы майлуунун – көйнөгү көөлүү.

Тамагын тартпаган таттуусунан айрылат.

Тамагың майлуу болсо, конушун жайлуу болот.

Тамагыңды жеген бар, таза эмессин деген бар.

Тамак бар жерде дымак бар.

Тамак болбой, дымак болбойт.

Тамак көрсө күлкүсү келет, китеп көрсө уйкусу келет

Тамак үчүн асмандағы күш торго түшүптур.

Тамакка да топук керек.

Тамаксоонун табагы толбойт, топуктуунун жаманы болбойт.

Тамакты таттуу кылган туз, ыраакты жакын кылган кыз.

Тамактын жакшысы ток, жаманы жок.

Таман акы, мандай тер талыкпастан иштей бер.

Таманың тайгак болсо, таканы мыктап как.

Тама-тама көл болот.

Тамашаны тар адам көтөрбөйт, нар адам көтөрөт.

Тамашанын таттуусу таң атканда билинет.

Тамашанын тени чындык.

Тамды бузган танасы, кызды бузган энеси.

Тамды тешкен уурунун сабы кыска чоту бар.

Тамеки – сөөлөттүкү, насбай – мәэнеттики.

Тамеки жашты кары кылат, карыны ары кылат.

Тамеки тартуу бандылгыктин бир түрү.

Тамекиге булгандын, таза денден кур калдын.

Тамекиге түтөдүн, өпкөндү бүтөдүн.

Тамекинин кумары – таза дендин убалы.

Тамчы сел болбайт, душман эл болбайт.

Тамчы суу – өмүр азыгы.

Тамчы суудан тал көгөрөт.

Тамчы тама берсе таш жарат, бир сөз ыrbай берсе баш жарат.

Тамчы тамса деңиз болор.

Тамчы ташты тешет, жип жыгач кесет.

Тамчы чогулуп суу болот, чыр чогулуп чуу болот.

Тамчыдан булак, булактан дайра.

Тамыр житкен сайын көкөлөйт.

Тамыр тарткан талыкпайт.

Тамырлуу да жыгылат, такалуу да тайгаланат.

Тамырсыз дарак, тарыхсыз эл болбайт.

Тамыры жок дарак өнбөйт, жеринен ооган жүк онолбайт.

Тамыры жок дарактын өмүрү кыска.

Тамырына жараша шагы.

Тандаган тазга жолугат, тайгаланган музга жыгылат.

Тандачу элең барчыным (кургурум) тал-тал кара чачтууну, таалайына жазыптыр аарчыган пияз баштууну.

Таң азандан турсаң, ырысқындан куру калбайсын.

Таң атпайын дегенге күн да батпайт.

Таң атпаса күн чыкпайт, таз башына жүн чыкпайт, бекер жерден чуу чыкпайт.

Таң жаралса түн кетер.

Таң калгандан тарс жыгыласын.

Таң сүрө иштегениң – таалай, бакыт издегениң.

Танда күнү таң атар, саамал ичер күн тубар.

Танды тоссоң маанайың артылат, талааны баксан таалайың артылат.

Таңкы суукка калсан да, кечки суукка калба.

Тапкан – эне әмес, баккан – эне.

Тапкан сүйүнөт, тааныган алат.

Тапканга бербейм бакканга берем, тапканга келбейм, бакканга келем.

Тапканыңа сак бол, эсебине так бол.

Тар жерде табышкан кен жерде қагышат.

Тар жерден аш жегиче, кен жерден муш же.

Тар жол, тайгак кечүүдө.

Тар үйдө олтуруп тамак жегиче, кен үйдө олтуруп муш же.

Таранчы жеген таруунун бөдөнө тартат азабын.

Таранчыдан корккон таруу айдабайт.

Таранчыдан корккон таруу экпейт.

Тарбия – баасыз байлык.

Тарбия – кишинин дүйнөсүн жаңыртып, жашартып, тазалап туроочу рухий азық.

Тарбия – көп кырдуу, таалим – мин сырдуу.

Тарбия көрбөгөн адам болсо болот, тарбияга көнбөгөн адам болбойт.

Тарбия тилден башталат.

Тарбиянын жакшысы – тагдырдын ачкычы.

Тарбиянын кени мектепте.

Тартар тилинен тартаар.

Тартип бар жерде жениш бар.

Тартип кайда болсо, жениш да ошол жерде болот.  
Тартипсиз уйгө таалай түнөбөйт.  
Тартынбаган тил таттуу турмушту бузат.  
Тартынбаганга таяк да курал.  
Тартынчаактык – алды тар, арты көр.  
Тартып ичкен тай ашырат, аяп ичкен ат ашырат.  
Таруусун таштай актаган, катынын кыздай мактаган.  
Тарчылык болбой – кенчилик болбойт, кенчилик болбой – теңчилик болбойт.  
Тарых чындыкты жоюп салалбайт.  
Тарых эстеликтери – табылгыс байлык.  
Тарыхка кириш кыйын, чыгыш оной.  
Тарыхта бир жакшы адам, бир жаман адам катлат.  
Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт.  
Тастаңдаган кыздан түнүл, жаздай болгон кыштан түнүл.  
Таттуу болсон балдай бол, ачуу болсон туздай бол.  
Таттуу калптан, ачуу чындык жакшы.  
Таттуу ооздун даамын кетирбе.  
Таттуу тилден жаның жыргайт.  
Татыбаган туз жаман, тастаңдаган кыз жаман.  
Татынакай келбетти табияттан изде.  
Таш бакага таш жааса деле баары бир.  
Таш жарган балта кенеште баш жарат.  
Таш койгонго таш кой, кыш койгонго кыш кой.  
Таш түш, таалайынан көр.  
Таш түшкөн жеринде оор, иш чыккан жеринде зарыл.  
Таш түшсө таалайындан, кум түшсө кудайындан.  
Таш, ташты эриткен аш.  
Ташбака өзүн элмин дейт, үнкүр өзүн үймүн дейт.

Ташбакага таш жааса деле баары бир.  
Ташка салып айдаса, тулпардан түяк кетилемет,  
саялкери жарашса, тулпарга түяк жетилемет.

Ташкын өтөөр, таш калаар.  
Ташкын суу кечүүсүз болбайт.  
Таштанбектин тушунда, таштай каттык ушунда.  
Ташты бөлгөн тиш аштан сынат.

Ташты кумдай кылып жанчкан бар, кумду ун-  
дай кылып жанчкан бар.  
Ташты таш менен урганда козголот.  
Ташты ташка урганың менен таңдайына тамы-  
заарга суу чыкпайт.

Ташты эриткен – аш.  
Ташчы ташты тешет, айың (ушак) башты те-  
шет.  
Ташыркаса бууданды, «баса албайт» деп кор-  
добо.

Таягың узун болсо, белиң ийилбейт, канаттуу-  
нун териси мээлей болуп кийилбейт.

Таяк жарасы бүтөт, тил жарасы бүтпөйт.  
Таяк тайга жеткирет, тай атка жеткирет.  
Таяк тапса төкөр сүйүнёт.  
Таяк эттен өтөт, сөз сөөктөн (жүрөктөн) өтөт.  
Таяктын эки башы бар, аны билгин, иш кылсан  
эки башын төң баса жүргүн.

Таянаарың болбосо, таамай сөздөн пайда жок.  
Таянаарың болсо мактан, таянаарың болбосо  
сактан.

Таянган кожон сууга акса, алды-артынан тал  
карма.

Таянган тоону көчкү алса, талдуу бутагынды ким  
калкалайт.

Таянган тоосу бийик болсо, ыргыткан ташы  
алыс түшөт.

Таянычы жок адам жаман болот, бөөдөсүнөн ар  
дайым залал болот.

Тебеленген балчык, сөз билбеген тантык.

Тегин (же жалган) жерден өрт чыкпайт.  
Тегин жерден өрт чыкпайт.  
Тегин сыйлаганды Тенир колдойт.  
Тегин эмес түшүнүз, онолот экен ишибиз.  
Тегинен эмес кебинен.  
Тегирменге колунду чөнтөгүнө салып кирсен деле  
ун болуп чыгасын.  
Тегирменде туулган чычкан күндүн күркүрөгө-  
нүнөн коркпойт.  
Тез жанында ийри жыгач жатпайт, (түз бар жер-  
де ийри жыгач турбайт).  
Тек жүргөн – ток жүрөт.  
Тек жүрсөң – тен жүрөрсүн, шок болсон – жок  
боловсун.  
Тек сурамак Тенирден калган.  
Тек тургуча, тегин иште.  
Теке – тоочул, коён – конулчул.  
Теке – турукка, азамат – урукка.  
Теке болсо мейли, сүт берсе болду.  
Текебер болот поруму, тентек болот жоругу.  
Текенин мүйүзү көккө жетпейт, төөнүн куйругу  
жерге жетпейт.  
Текенин өзү ойдо болсо да, көзү зоодо.  
Тектүү жер – намыстуу эл.  
Тели күш учат тегине, кыз бала кетет тие тур-  
ган эрине.  
Темене тартып төө алат, өрдөк берген каз алат.  
Темир – отто, киши жокто – чыңалат.  
Темир сынат, өмүр өтөт!  
Темир жатса дат басат, буюм жатса чан басат.  
Темир сырын отто таанытат, адам сырын жок-  
то таанытат.  
Темирди кенден изде, бақытты жерден изде.  
Темирди кызуусунда сок, кепти кызуусунда айт.  
Темирди соксоң кыл болот, ташты соксоң кум  
болот.  
Темирди ысыгында сок, кепти кызуусунда сок.

Темирди эриткен көмүр, адамды эриткен көнүл.  
Темирдин бир башы ысық, бир башы суук.  
Темирдин кадырын уста билет.  
Темирдин курчунан әмес, сугарган суусунан.  
Темирдин әки башы да ысық.  
Темирчи көмүрчүгө үйүр.  
Темирчинин бычагы жок.  
Тентек бала тез токтолот.  
Тентек баланы теке сүзөт.  
Тентек чокмор жыйнайт.  
Тентекке санат болбосо, журт ырааты бузулат.  
Тең жегенди Тенир сүйөт, жеке жеген жерге  
кирет.

Тең тени менен, тезек кабы менен.  
Тең тенин тапса, дениздей чалкып жашайт.  
Тенатанын жаманы болгончо, ак буудайдын са-  
маны бол.

Тендиги жок бийден тендиктүү кул жакшы.  
Тендик деген улуу сөз ынтымакты кармаган.  
Тениби, тең әмеспи – нике буйрук, таалайга жа-  
зып койгон кызга буйруп.

Тенин тапса, тегин бер.  
Тенине албагандын тегерегине жолобо.  
Тенирим бир жааса, терегим әки жаайт.  
Тенирчилик – тең биримдик.  
Тенсингенге теңелбе.  
Тенсингенди Тенирим сүйбөйт.  
Тентуштан ашкан асыл курбу болобу.  
Тентуштар менен салган обон пейилди тазартып,  
адамга жакындатат.

Тентуштун жайын билеби тебелеп жүргөн өз бар-  
кын.

Тентуштун тенири бир.  
Тепкенин жазбас тынар бар, кыздан чыккан  
кыраан бар.  
Тер көтөрбөй күлүк болбойт, кеп көтөрбөй жи-  
гит болбойт.

Теректей бой бергенче, теменедей акыл берсин  
Теректин башы тыт болот, жаман киши кырс  
болот, каарына алганда жайдын күнү жут болот.

Теректин көркү жалбырак, адамдын көркү чү-  
пүрөк.

Терен адам – капчыгай, чабал адам – Чакчыгай

Терен дарыя тынч агат, акылдуу киши тынч  
айтат

Терен ой жүрөктүн теренинен чыгат.

Терен өздөштүрүүнүн негизи – байкоо.

Терен суу менен бойлошпо, билимдүү менен ой-  
ношпо.

Терендикти чөккөн билет, бийиктики чыккан  
билет.

Тери тондун ичинде тердесин жигит өлбөсүн куур  
тондун ичинде кууrasын жигит өлбөсүн.

Терини ашата албаган жыдыйтат, сүттү уюта ал-  
баган иритет.

Төркүндүн төрүндө болгуча, уулдун улагасында  
бол.

Терс угулган сөздүн жообу да терс.

Тетиги жигит кыз көрөт, ал жигитти ким көрөт.

Тетири болсо кыялың тартарсын зиянын.

Тиги тоо менен бу тоону самаган түлкү ачка өлөт.  
(же ачтан өлүптур).

Тиешелүү сөз келсе айта албаган дөдөйлүк.

Тизе жерге тийсе, бет кара болот.

Тизелеп жашаганча, тик туруп өлгөн жакшы.

Тийбегенге тийишпе (же сүйкөнбө).

Тийген болсо тилин айт, күнөөсү болсо билип  
айт.

Тийип туруп жааган күндөн түнүл, күлүп туруп  
сүйлөгөн жандан түнүл.

Тийсе аякка, тийбесе таякка.

Тик айтылбас тил болбойт, жалбырак болбой  
гүл болбойт.

Тикен гүлүн коруйт, аары балын коруйт, жаман малын коруйт, жакшы арын коруйт.

Тикенди түбүнөн үз.

Тикенсиз гүл болбойт, тик айтылбас тил болбойт.

Тиккен бак өнбөй калбайт, эр жигит жакшылыкты көрбөй калбайт.

Тил – акыйкаттын ачкычы.

Тил – акыл жарчысы, жүрөктүн ачкычы.

Тил – акыл таразасы, акыйкат жарчысы.

Тил – баш жарат, тамчы (кәэде жел) – таш жарат.

Тил – душман, акыл – дос, тиши – коргон.

Тил – жүрөктүн ачкычы.

Тил – көнүлдүн ачкычы.

Тил – кылычтан өткүр, баатырдан баатыр.

Тил – муунсуз, ой – түпсүз.

Тил – ойдун сандыгы.

Тил – топчусуз, ооз – ачкычсыз.

Тил – улуттук байлык, улуттук маданият, улуттук мурас.

Тил – уудан да ачуу, балдан да таттуу.

Тил – элчинин кылычы.

Тил адамды адам кылат, аша чапса жаман кылат.

Тил адамды бакыт, данкка жеткирет, тил адамды шорго салат, өлтүрөт.

Тил азар тилге кирбейт, тилинен өлөөрүн билбейт.

Тил акыйкатты табат.

Тил акыл талаасы (же акылдын жарчысы).

Тил акыл таразасы.

Тил албаган жаманга акыл сөздөн муш жакшы.

Тил албаган уулун – бел ашпаган арыктай.

Тил албасты жумшагыча, тына-тына өзүн бар.

Тил ачуусу шакардай.

Тил байлыгы – эл байлыгы.

Тил баш жарат, жел таш жарат.  
Тил башты багат.  
Тил билген дил билет.  
Тил билги жүйөөкөч кол ийиктен әлпек.  
Тил билсөн – дил билесин.  
Тил бирде тууган, бирде душман.  
Тил көргө да түшүрөт, көккө да чыгарат.  
Тил курсак тойгузат.  
Тил кылыштан өткүр.  
Тил менен тикенди да аласын.  
Тил менин тууганым, тил менин душманым.  
Тил чебери – чечендик.  
Тилаzar тилге келбайт, тилинен өлөөрүн билбайт.  
Тилге күйгөнүң – элине күйгөнүң, тилге күйбөгөнүң – мекенинди сүйбөгөнүң.  
Тилде сөөк жок – не дебайт, айбанда акыл жок – не жебайт.  
Тилден жыгылганча, буттан жыгыл.  
Тилден кыйын жоо жок, кыздан кыйын доо жок.  
Тилден уу да тамат, бал да тамат.  
Тилди бош койсо, тиши сындырат.  
Тилди бузуп жаныңды жебе, калпак кийип кыртызынын дебе.  
Тилди тил кесет, тиш өтпөгөнгө тил өтөт.  
Тилдин кулпусу – тиш.  
Тилдин сөөгү жок.  
Тилеги бирдин – билеги бир.  
Тилеги жаманды ит кабат.  
Тилеги каткан элдин тилемчиси көп.  
Тилемчинин куржуну толбойт, алынча берсен аз деп кордойт.  
Тили – бал, жүрөгү – муз.  
Тили боштун дили бош, өзү түздүн – сөзү түз.  
Тили жоктун – үнү жок,  
Тили жүгүрүк – кепке, буту жүгүрүк – ашка.  
Тили тайгактын оозу айгак.  
Тили таттуу аш жейт, тили ачуу муш жейт.

Тили шогураактын батымы жогураак.  
Тилин жоготкон калк – тириүлүгүн жоготот.  
Тилин тепсеген – дилин өрттөйт.  
Тилин тишине каткан жакшы.  
Тилинген жара айыгат, тил жарасы айыкпайт.  
Тилинен заар чыгат, бетинен чаар чыгат.  
Тилинен өлөөрүн билбей, тилазар тилге келбейт.  
Тилин жүгүргүчө, колун жүгүрсүн.  
Тилин тишине күбө.  
Тилин түйгөндү тишин чечпейт.  
Тилинди да, дилинди да сыйлай бил.  
Тилинди тыйбасаң тишин талкаланат.  
Тилине – тибиртке.  
Тилсиз жоонун ана башы – өрт.  
Тилсиз тирдик да, бирдик да жок.  
Тирилигигүн – зор дөөлөт.  
Тириликтин күчү – бирдикте.  
Тириү болсок бир дөбөдө, өлүп калсак бир чун-  
курда (бололук).  
Тириү болуп санда жок, өлүү болуп көрдө жок.  
Тириү жангы өлүм бар.  
Тириү жандын атасы – күн, энеси – жер, каны –  
суу, жаны – аба.  
Тириү жандын өз ырыскысы бар.  
Тириү койгонду куру койбойт.  
Тириүдө сыйлашып, өлгөндө ыйлашпаган урук-  
тууган, дос-тамыр, куда-сөөктөрдөн оолак болуш-  
сун дешет адамдар.  
Тириүдө сыйы жоктун, өлгөндө ыйы жок.  
Тириүлүгүн – зор дөөлөт.  
Тириүлүк – жолдон башталат.  
Тириүлүктө – мал таттуу, өлмөйүнчө – жан тат-  
туу.  
Тириүлүктө күдөрүндү (кәэде үмүтүндү) үзбө.  
Тириүлүктүн көркү – сый.  
Тириүнүн өз кесиби (насиби) бар.

Тириүндө сыйлашпасан, өлгөндөн кийин ыйлашпа.

Тиш – ырыссы, тил – дөөлөт, тириүлүгүн бир дөөлөт.

Тиш барда таш чайноо керек, тиш түшкөндө аш чайналмак әмес.

Тиш өтпөгөнгө тил өтөт.

Тиши бүтүндүн тили так.

Тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт.

Тишим кетик болсо да, көңүлүм тетик.

Тишин өндөр барда таш чайна, тишинден кийин аш кайда.

Тишин ооруса – жулуп тын, коншун жаман болсо – көчүп тын.

Тишин ооруса тилинди тарт, көзүн ооруса колунду тарт.

Тишинди жашырсан, тилинди сунарсын (же чыгарарсын).

Тишине карап ышкыр, мурдуна карап бышкыр.

Тишти (тилди) кордосон – сөзгө зыян, чөптү кордосон – көзгө зыян.

Тиштин сырын тил билет.

Тобокел – кәэде жакшы, кәэде жаман.

Тобокел – эрдин жолдошу.

Тобокел ишке арман жок.

Тобокел түбү – жел кайык, желесин да жетесин.

Тобокелге салгандык – илимден артта калгандык.

Тобокелде кайғы жок.

Тобокелдин кемеси сууга чөкпөйт.

Тобокелдин көөнү ток.

Тобокелчи тоо аттайт.

Тобунан ажыраган торго түшөт.

Тоготпогон жыланды топтошкон кумурска елтүрөт.

Тогуз катар торкодон токтучагымдын териси жакшы.

Тогуз сокурга бир таяк көсөм.  
Тозгон казды топтошкон карга алат.  
Тозоқ менен тооруган бейиш менен алдайт.  
Тозокко үйрөнгөн от чачышып ойнойт.  
Тозокту көргөн от менен ойнойт.  
Той – токчулуктун жышааны.  
Той – тондуунуку, аш – аттуунуку.  
Той да болоор, тойдун эртеси да болоор.  
Той шылтоосу менен тон бүтөт.  
Тойбогон бай томаяктын аялынан үмүт этет.  
Тойбодум деп таарынбайт, сойбодун деп таарынат.  
Тойбой жеген аш курусун, кордукта жашаган баш курусун.  
Тойго барсан мурун бар, мурун барсан орун бар.  
Тойго барсан тоюп бар – торко тонун кийип бар, ашқа барсан ачка бар – ала чапаныңды кийиш бар.  
Тойго барсан тоюп бар, жамандығыңды қоюп бар.  
Тойгон – таткан – барыга тен.  
Тойгон дәбәт үрөөнөк, тойгон жигит жүрөөнөк.  
Тойгон ит әэсин тааныбайт.  
Тойгондо токтунун эти топурак татыйт.  
Тойгонуна сүйүнбө, синирәэрине сүйүн.  
Тойдо тонумду бер дебе.  
Тойдун болгонунан болот дегени кызык.  
Тойдун көркү – аш, тоонун көркү – таш.  
Тойсуз үй болсо да, ыйсыз үй болбайт.  
Ток бала ач, болом деп ойлобайт.  
Ток киши тамакты тандап ичет, ач киши табылганын ичет.  
Ток чычканга тоң май жакпайт.  
Токмогу күчтүү болсо, кийиз казық жерге ки-рет.  
Токмун деп томуктун этин таштаба.  
Токой – жердин көркү, эр – әлдин көркү.  
Токой – әл байлыгы.

Токой тоодо болот, эгин ойдо болот.

Токойдо жүрүп сайраган: булбулдан мундуу күш барбы, өлгөндөн жаман иш барбы.

Токойлуу жер аңсыз болбос.

Токоч – тоют, жарма – оокат.

Токоюна карай аны, учуруна карай заны.

Токсон ооз сөздүн томуктай түйүнү болот.

Токто жеген күйканды текте (кээде түк да) унутпа, текте жеген күйканды токто унутпа.

Токтогулдай ырчыны айт, Толубайдай сынчыны айт.

Токтоолук – бакытка алыш баруучу ырыстуу жол.

Токтоолук – толук түшүнгөндүк, мактангандык – өзүн баалабагандык.

Токтоолук жаш адамга жараашпайт.

Токумдай тоосу жок, кемегедей коосу жок.

Токчулукта ит күчөйт, жокчулукта (кээде ачарчылыкта) бит күчөйт.

Токчулукта мүлжүгөн сөөк ачкачылыкта көздөн учат.

Толбоско куйба, тойбоско бербе.

Толгон – төгүлөт, көпкөн – жарылат.

Толгон токойдон орокко сап чыкпаптыр.

Толкунсуз көл болбайт, кайгысыз эл болбайт.

Толкуну жок көл чайпалбайт.

Толтура аяк толугу менен тийбейт.

Толтура буудай салганда кампанын чери жазылат, топ этип жерге түшкөндө жампанын чери жазылат.

Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол.

Томугу толук буудайдын өз колунда болбосо, азабы артык туугандын.

Томуктай нерсени тоодой кылат.

Томуктай чындыктын тоодой баркы бар.

Тон жакасы, журт атасы.

Тон жакасыз болбайт, жигит кыялсыз болбайт.

Тон жылуусун ээси билет, мундуунун мунун мундуу көрөт.

Тон жылуусун ээси билет.

Тон кийбegen тон кийсе, кага-кага бүтүрөт (тоздурат), ат минбegen ат минсе, чаба-чаба өлтүрөт.

Тон сактаган тон кийсе, ат сактаган ат минет.

Тонгон тонун мактайт, адашкан жолун мактайт.

Тоо – атасы, суу – энеси кыргызын.

Тоо – жонум, ат – канатым.

Тоо – ташсыз болбoit, эл – башсыз болбoit.

Тоо арасын суу бузат, эл арасын чuu бузат.

Тоо атасы – кумактан, суу атасы – булактан.

Тоо бийиги чокудан көрүнбөйт.

Тоо бийиктиги алыштан байкалат.

Тоо бөрүсү, токой каракчысы көп.

Тоо койнуңда болбoit, эл койнуңда бол.

Тоо ташсыз болбoit, эл башсыз болбoit.

Тоодактын эти – токтуунун эти, улардын эти – улактын эти.

Тоодо да бар таргыл таш, тарыкса чыгат көздөн жаш.

Тоодо жолборс болбoso, маймыл бадыша болот.

Тоодо кийгенин тойдо да киет.

Тоодогу түлкүнү табындагы тайган алат.

Тоодогу әчки күүлөгөндө, теке жүгүрүп келет.

Тоодой баш бергиче, томуктай акыл берсин.

Тоодой калпты томуктай чындык жеңиптири.

Тоодой караны, томуктай ак жеңет.

Тоодой сөздү бергенче, берметтей ишти бер.

Тоодон түшөөрдө – таскак, тоого чыгаарда – аксак.

Тоок туурда какылыктайт.

Тооксуз эле таң атат.

Тоокто акыл болсо, жәэр беле бок.

Тооктун түшүнө таруу кирет (же кириптири).

Тоолуу жер аңсыз болбoit, көчмөн эл малсыз болбoit.

Тоолуу жер карсыз болбос.

Тоолуу жердин бөрүсү, ойлуу жердин уурусу (күч).

Тоону бийик дебе – талаптансаң чыгаарсын, жоону күчтүү дебе – кайраттансаң жыгаарсын.

Тоону, ташты суу бузат, адамзатты сөз бузат.

Тоонун көркү – кенинде, талаанын көркү – эгинде.

Тоонун кыздары кыйын келет.

Тоонун түбү – бел болор, жоонун түбү – эл болор.

Тоонун түлкүсү жакшы, бардын күлкүсү жакшы.

Тоону-ташты суу бузат, адамзатты сөз бузат.

Тоон бийик болсо, ыргыткан ташын алыс түшөт.

Тоорумдуу бирге тооруштук, качан көнүл калыштык, чалгынды бирге чалыштык, кай жерде көнүл калыштык.

Тоосу жок жер болбойт, таланты жок эл болбойт.

Тоотпогон жыланды топ күмурска алат.

Топ болуп төртөө болсон, төбөдөгүнү тушүрөрсүн.

Топ жүргөн мал карышкырга алдыrbайт.

Топ күмурска тоготпогон кузгунду алат.

Топтон качкан каракчыга туш болот,

Топтон озгон – чечен, көптөн озгон – көсөм.

Топту карай таш ыргытпа.

Топук кылган адам – бай адам.

Топук кылсан тоёрсун, ууруулукту коёрсун.

Топуксуздун курсагы тойбойт.

Топурагын таптаган дан өнбөйт.

Торко – тозот, туяк – озот.

Торпок көп әмсө ичин сүрөт, бош койсо, чөлек-теги сүттү төгөт.

Тоту – күштүн барчасы, кекилик – күштүн калчасы.

Тоту жүнү менен, булбул үнү менен.

Тоту күш башын көрүп кубанат, бутун көрүп арданат.

Тоюмдук әмес, көңүлдүк,

Тоюнганда топук күт, толгон салар дүйнө шок.

Төгүлгөн аяк кайра толбойт.

Төгүлгөн сарттын бозосу, сынган сарттын кесеси.

Төгүлгөндүн толугу бар, карысы бардын ырысы бар.

Төгүн жерден өрт чыкпайт.

Төлгөсү үчтөн, түлөөсү түштөн.

Төлдөш мал – төрдөш.

Төө – бойдон, асыл – койдон.

Төө алгөндө жүк өгүзгө жүктөлөт.

Төө баласы – төрө баласы.

Төө жоголсо төмөнтөн изде.

Төө канча болсо, жүк ошончо.

Төө качып жүктөн қутулбайт.

Төө көп болуп конокко сойбайт.

Төө кыядан өткөн соң «Өч!» дегени курусун.

Төө минген иттен коркпойт.

Төө мингенде жигитти тегеректеп әл жүрөт, жөө жүргөндө жигитти келекелеп әл күлөт.

Төө мингендин төбөсү бийик.

Төө миндим деп мактанба, жөө жүрдүм деп арданба.

Төө минип эчкиге жашынба.

Төө өлгөндө жүк өгүзгө жүктөлөт.

Төө сойгон, эчки сойгондон эт сураптыр.

Төө талга тойбайт, соодагер малга тойбайт.

Төө чайнаганын билип, жутканын билбайт.

Төө чөлдү ойлосо, бака көлдү ойлойт.

Төөгө алтын артсан да жегени тикен.

Төөгө жантак керек болсо мойнун созот.

Төөгө минген боюн жашыrbайт.

Төөнү кыядан өткөрүп жибердин.

Төөнү мээнет чырмаса, жайдын күнү чоо басат.

Төөнү өргө тартса жулкунаар.

Төөнү сел алса, әчкини асмандан көр.

Төөнүн бир өркөчү кесилсе, бирөөнүн күчү жок  
эки әмчектин бири кесилсе, биринин сүтү жок.

Төөнүн куйругу жерге тийгенде.

Төөнүн мазар менен иши жок.

Төөнүн пайдасы талаада билинээр, адамдын пайдасы балаада билинээр.

Төөсү бар элдин дөөсү бар.

Төөсүнө жараша – кому, эшегине жараша – чому.

Төөчө чайнаганыңды билип, жутканыңды билбей калба.

Төп болуп төртөө болсон, төбөдөгүнү түшүрөрсүн.

Төр көркү – гүл, үй көркү – зайып,

Төрдө орум болсо, эшикке жакын (же улагага) отурба.

Төркүндүн пири дешет кыз баланы.

Төркүндүн төбөсү – кубат.

Төркүндүн төрүндө болгуча, уулдун улагасында бол.

Төркүнү бар сөздүн көрсөтө албайт төркүнүн.

Төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт, жыйылса да аягы тыйылбайт. Төркүнүндөн төө сура, коркунунан бәэ берсин.

Төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт.

Төрт аяктуу мал да мұдүрүлөт.

Төрт өлчөп бир кес, ток этээр сөздү бир айт.

Төрт уулдуу кишинин төрт тарапта малы бар.

Төртөөн төп болсон төбөдөгүнү аласын, алтоон ала болсоң алдыдагыны алдырасын.

Төшөгүнө карай аягынды соз.

Төшөктүн тардыгы – тардык, көнүлдүн тардыгы – кордук.

Тубар болсо – тон болор, буудай болсо – ун болор.

Туз таткан жерине карасанаба.

Тузактан корккон күш кырк жылы жыгачка конбойт.

Тузакчы өзү көрүнбөйт, жемин гана көрсөтөт.

Тузга кара санаган жарыбайт.

Тузду даам татканга бер, кызды издең тапкан-  
га бер.

Тузду мәенет чырмаса, далкы чыгып шар бо-  
лот, кызды мәенет чырмаса, атасынын төрүндө көп  
отуруп кор болот.

Тузу аз болсо туздалар, тузу көп болсо бузулар.

Туйгун күтпөй тайган күт, короондо толот далай  
мал.

Туйгундун көркү түлөктө, баатырдын көркү  
жүрөктө.

Тукум кеп уласа, журттун жылдызы жарык.

Тул катынга жалчы айгыр.

Тулпар айланып үйрүн табат.

Тулпар алыс чуркайт, шумкар ыраак учат.

Тулпар жерин, эр элин сагынат.

Тулпар жүгүн (кәэде жүнүн) оордобойт, тууган  
өзүн кордобойт.

Тулпар тушунда, күлүк күнүндө (керек).

Тулпар чаба-чаба жетилет, шумкар ала-ала онол-  
бойт.

Тулпарды минген турабы, тууганга жетпей ты-  
набы.

Тулпарды тогунда сынаба, ачында сына, ай-  
аalamдаты әддердин кашында сына. Эр жигитти  
әл ичинде сынаба, әл четинде сына, канжыгадан  
баш чечишкен, карыдан кан кечишкен жоо бетин-  
де сына.

Тулпардын бир туягы кем.

Тулпардын изи жоголбойт, бузуктун иши онол-  
бойт.

Тулпардын туягы кетилсе, сазга бакса жетилет.

Тулпардын туягы кымбат.

Тулпардын үйүрү бир болсо да оттоосу башка.

Тулпардын бир туягы кем.

Тулпардын изи жоголбойт, арамзанын (кээде бузукунун) иши онолбойт.

Тунук болсоң суудай бол баарын жууп кетирген, токтоо болсоң жердей бол, баарын текши көтөргөн.

Тунук көлдүн түбү курт.

Тунук суу кысыктан жол табат.

«Тур – турдан» кабар келсе, уйкунун мазасы кетет.

Турмуш – дарыя, өмүр – тамчы. Дарыя бөксөрөт, кайрадан толуп-ташыйт. Өмүр бөксөсүн урпак толтурат.

Турмуш – кызык, кыял – күлүк, жан – ширин, илим – күчтүү, уйку – таттуу.

Турмуш – тутанган куурай, өмүр – өчкөн от, кыл – кармалбаган күш, айтылган сөз – атылган ок.

Турмуш ажарынды да, базарынды да ылгабайт.

Турмуш бирде күлүп бетин көрсөтөт, бирде ый-лап артын көрсөтөт.

Турмуш онолмоюн абийир тазарбайт.

Турмуш эшек араба, карабасаң сынып қалат.

Турмушта эң кыйын нерсе – акылсыздыкты жөнгө салуу.

Турмуштан өткөн чон сабак (же тарбиячы) жок.

Турмуштун туткасы – аял.

Турмушун эшек араба, туулдуң калдың балаага.

Турнадан бий (башчы) койсон, кыйгуу кетпейт башынан.

«Тур-тардан» кабар келсе, куйкудан маза кетет.

Туткундагы эр – канаты жок күш.

Тууган бар болсо көрө албайт, жок болсо асырай албайт.

Тууган бир жакшылыкта, бир жамандыкта.

Тууган издеп достон кетпе.

Тууган катары кучактاشтырган – тил, душман катары бычакташтырган – тил.

Тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат.  
Тууган менен үч бөлүнсө (кәэде урушса да) жат болбайт.

Тууган туугандын казанына аш салбайт.

Тууган түтпейт.

Тууганга душман болбо, душманга тууган болбо.

Тууганга кара санаган, туура жалчыбайт.

Туугандан өтөм десен кой бак, душмандан өтөм десен аштык бак.

Тууганды тууган кылган – аял, досту дос кылган – аял.

Туугандын азары болсо да, безери болбайт.

Туугандын ачуусу тумшугунун учунда.

Туугандын өзү таарынса да, боору таарынбайт.

Туугандын урушу – торконун жыртыши.

Тууганы көп адамдын күчү да көп.

Тууганына батпаган душманына жалынат.

Тууганың бар болсо көрө албайт, жок болсо асырай албайт.

Тууганың менен муңдашкын, досторун менен сырдашкын.

Тууй элек уйдуң уузун күтүп.

Туулган адам жаман әмес, турмуштан орун таппаган жаман.

Туулган жер – алтын бешик.

Туулган жерге туунду (кәэде түндүгүндү) тик.

Туулган жердин кадырын алышта жүрсөң билесин.

Туулган жердин суусу – мүрөк, кызы – чүрөк.

Туулган жердин ташы алтын, суусу дары.

Туулган жердин топурагы – алтын, эли – ма зар.

Туулган жердин топурагы торко.

Туулган жерин – мазарын.

Туулганда сүйүнөт, өлгөндө күйүнөт.

Туулганына сүйүнбөй, тураарына сүйүн.

Туулдун – өлдүн, тутандың – күйдүн.

Туулуп тууган болбойт, тутунуп тууган болот.

Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок.

Туура жигит төп сүйлөйт, чечен жигит эп сүйлөйт.

Туура иштесен элин сүйөт, туура сүйлөсөн тенин сүйөт.

Туура сөз – темирди тешет, өткүр сөз – кылышты кесет.

Туура сөз – тууганга жакпайт, катуу айткан – катынына жакпайт.

Туура сөз кылыштан өткүр.

Туура сөз кылыштын мизинен курч.

Туура сөзгө жооп жок.

Туура сөздү туура дебеген адам калыстыктан кетет.

Туурамчыдан тууганым болбосун, тоолуу жер карсыз болбосун.

Туурамчылдан тууганым болгончо, бөкөөлдөн бөлөм болсун. (Бөкөөл – той, ашта бышкан этти устукандап, табактарга бөлүштүрүүчү адам)

Туураны туура дебеген адам эмес.

Тууруна сүйүнбө, туарына сүйүн.

Туусу бардын ырысы бар.

Туш (кәэде төрт) тарабын кыбыла.

Туш болуп дөөлөт жолукса, душманын келип дос болот.

Туюнтпай мээнет жолукса, тууганын сага кас болот.

Таягы бүтүн тулпар жок, канаты бүтүн шумкар жок.

Түбөлүгү түз болсо болду.

Түбөлүктү ойлогон киши сонун, калкы үчүн иштеген киши сонун.

Түбөлүктүн түнү да бир, күнү да бир.

Түбү бирге – түбөлүк, учу бирге – утурумдук.

Түбү бирге кошулат, учу бирге жазылат.

Тұбы ғирға тұтпөйт.

Тұбы бөлөктүн түшшүгү бөлөк.

Тұбы жакшыдан тұңғұлбө.

Тұғайсұз жашоо – түгөнбөс арман, тұғайсұз өмүр – тұбы жок жалган.

Түгөнбөгөн дүйнедөн түркүн-түркүн әр өткөн.

Түгөнөр уй түгүн жейт, түгүнөн кийин өзүн жейт.

Тұз жолго чыгыш үчүн аскалуу ашуудан ашыш керек.

Тұз жүрсөн, ток жүрөсүн.

Тұз кишиге жүз киши жакын.

Тұзөлөр жолго тұшпөйм десе, тұбелүк дешкен досундан кеч.

Тұз үйгиден тұңғұлбө.

Тұзук әле биздин қыз, тұнтөк болгон қылган өзүнүз.

Түйшүгү болбой, түшүм болбойт.

Түйшүгү жок жан болбойт.

Тұқ бүткөн (же құткөн) сайын калтырайт.

Тұлқу ийинин тұбын қарап үрбөсө, котур болот.

Тұлқу өз күйругун құбө тартат.

Тұлқуну қырсыққа малган териси.

Тұлқунұн адамдан бир әле амалы кем.

Тұлқунұн башы батты дегиче, өтүп кетти дей бер.

Тұлқунұн душманы – териси.

Тұлқучунұн жыйғаны ичик үчүн.

Тұмөн ойдун түйнүн бир сөз менен чеч.

Тұн бакырдықы.

Тұн болбой Айдын баркы билинбейт.

Тұнде Ай ордуна Құн чықпайт.

Тұнде көлөкө болбойт.

Тұндегү тұлқу – бұгүнкү құлқу.

Тұндөн кийин тұн тұшпөйт.

Тұндүк бою от жаксаң, тұтұндөтпөй өчүргүн, түркүн-түркүн кеп уксан, құлқу менен кечиргин.

Тұндүкту қөтөргөн кереге менен уук.

Тұнкү ууру құндыз кармалат.

Тұнт тұздөн кек санайт, тұз айтканга кек санайт.  
Тұнтың тұртмәйұнчө билбейт.  
Тұптың әл түгөнбейт.  
Тұптың әлдин түбөлүгү – ынтымак.  
Тұрдүү мин пикирден акыйкат бир пикир жаратат.  
Түркөй кишинин написи бир, молдонуку – әкөө, ажыныкы – үчөө.  
Түркүктү тұртпәй билбейт, әмгексиз бакыт үйгө кирбейт.  
Тұсү ийгиден тұнұлбө (кәэде тұздудаң тұнұлбө).  
Тұтұн алынды жейт, акыры жанынды жейт.  
Тұтұн түмөн ооруну қозгойт.  
Тұтұн үйлөгөн өзү ышталаар.  
Тұтұндун ачуусун мор билет.  
Тұтұн бөлөктүн түйшүгү бөлөк.  
Тұтұн көптүн түйшүгү көп.  
Түш онолбой, иш онолбойт.  
Түшкө не кирбейт, душман не дебейт.  
Түшкү тамактын ээси көп.  
Түштүк өмүрүн болсо, кечтик мал жыйна.  
Түштүн башы казандай, моюну қылдай, жоруган жакка ойт.  
Түшү онолбой, иши онолбойт.  
Түшүм алам десен түйшүктөн.  
Түшүн жаман болсо сууга айт.  
Тыйын, тыйындын иши кыйын.  
Тынч турмуштун да түйшүгү көп.  
Тынчтық – дүйнө әлиниң төркү үйү.  
Тынчтық, әмгек, ынтымак – әл башына конгон бак.  
Тындаі билген, сүйлөй билгенден артық.  
Тыртықты алган қудай менин уулумду коёбу (же кимди коёр дейсин).  
Тышка чыksam койчулар кементай жабышат, үйгө келсем қадырым жок.  
Тышта музоосу әмет, үйдө сүтү төгүлөт.

Тыштагы душман бүтсө да, ичтеги душман та-  
былар.

Тышы жалтырак, ичи калтырак.

Тышынды сырлагыча, ичинди сырла.

## У

Ууру күч болсо ээси айыпка жыгылат.

Убада аткаралышы менен баалуу.

Убада берүү – анттын баасы, убадасыз болго-  
ну – калптын баасы.

Убадасы жокто касиет болбойт, убадалуу эрге  
касиет конот.

Убадасы көп адамга ишенгиче, убарасы көп адам-  
га ишен.

Убадасыз кишиден жүрүп кеткен жел артык.

Убайым басса, уйку жок.

Убакыт – учкан күш, кайра келбейт.

Убакыт баарын дарылайт.

Убакыттан уттурганың – ырыскыдан куру кал-  
ганин.

Увазир жакшы – кан жакшы, катын жакшы –  
эр жакшы.

Угаар жерге сөз айт, синээр жерге суу төк.

Угаар кулак, көрөр көз.

Угаары жоктун унчукпаганы эп.

Угар жерге сөз айт, синер жерге суу төк.

Угар кулак, көрөр көз.

Үгүмдүү ангеменин узагы жок.

Үгүп айткан – ушак, көрүп айткан – тузак.

Үгүп айткан сөз – кылтык, көрүп айткан сөз –  
мылтык.

Үз колунан бүткөн иш жоокерге эм.

Үзак туугандан, жакын коншу артык.

Үзаткандын жолдоштукка тоому жок.

Үздан учук артат.

Узун бойлуу жигитке, чарчы бойлуу кыз керек.  
Узун жолду кыскарт, ат жалына казан ас (от жак).

Узун кескин карагай, кыскасы кый болобу.  
Узун күндө – иш көп, узун түндө – түш көп.  
Узун тил өмүрдү кыскартат.  
Узун тил уудан жаман.  
Узун учуктан жип артат.  
Узунсуз кыска болбайт, улуусуз нуска болбайт.  
Узунсуз кыска болбайт, үлгүсүз уста болбайт.  
Уй байлаарга жиби жок, үрүп чыгаар ити жок.  
Уй бул болоор, катын бий болоор.  
Уй мурдун сасык деп кесип салбайт.  
Уй мүйүздүү өгүздүн күчү жок, бука мүйүздүү уй-дун сүтү жок.  
Уй мүйүзүнөн сынат, адам сөзүнөн сынат.  
Уй окусунан (кокусунан) түшөт, күлүк арзанынан түшөт.  
Уй сойсон үч күн үйүнө жолобо, жылкы сойсон, жети күн үйүнөн чыкпа.  
Уй сыйлаганды билбайт, жаман сыйлаганды билбайт.  
Уй териси тон болбайт, урушкан киши чон болбайт.  
Уй, уйдан калса кулагын (кәэде мүйүзүн) кес.  
Уйга – ком, төөгө – чом.  
Уйга жүгөн салабы, үйрөнгөн адат калабы.  
Уйга килем жапкандай.  
Уйга ком, төөгө чом.  
Уйдан жок, же уй байлаган жиптен жок.  
Уйду мүйүзгө чапса туягы зыркырайт.  
Уйду мүйүзүнөн, адамды сөзүнөн карма.  
Уйду таанып ал, тааныбасаң таргыл ал.  
Уйдун жонун бычак менен тилбе.  
Уйдун кыркы кыр ашыrbайт, аттын бирөө кыр ашырат.  
Уйдун сүтү желининде эмес, тилинде.

Уйдун сүтү тилинде.

Уйдун тууруна күйүп, уузуна күйбөйт.

Уйкашы болсо әле ыр әмес.

Уйку – душман.

Уйку – жарым өлүк.

Уйку – өлүктүкү, иш – тириктики,

Уйку – өлүм.

Уйку деген азгырма, убакыт деген жазгырма.

Уйку менен күлкүдө ар жок.

Уйку төшөк тандабайт.

Уйкуну маалы менен укта, ашты даамы менен же.

Уйкунун көркү түн менен, тузактын керкү чил менен.

Уйкун келип, окуу окуба, урушкун келип иш иштебе.

Уйкучуда санаа жок, әмгекчилде тыным жок.

Уккан – уламал, көргөн – көзөмөл.

Уккан бала тарбия алат, укпаса талаада калат.

Уккан кулакта жазык (айып) жок.

Уккан сөзгө сөз кошулат, көргөн көзгө ишен-гин.

Укканда кубанып, көргөндө көнүл сууйт.

Уккандан көргөн артык (чын).

Уккандан уга әлегин, көргөндөн көрө әлегин көп.

Уккандын уламасы көп.

Укканыңа ишенбе, көргөнүңө ишен.

Уккулуктуу сөздүн айтылганы жакшы (адилем).

Укмуштуунун төөсү жорго.

Укпайт деп ушак айтпа, билбейт деп ууру кылба.

Уктабаса – эр башы чоюн, тынбай жортсо – ат туягы болот.

Уктаган – ойгонот, ойлогон – толгонот.

Уктаган жыланьдын куйругун баспагын.

Уктаган ойгонот, ойлогон – толгонот.

Уктаган уйку алат, түн каткан жылкы алат.

Укук сотунан абийир соту улук.

Үкүктүк өнүгүү жолу татаал, узак, бирок бирден бир туура жол.

Үкурук бою кар жааса, кулдун малы жутабайт.

Улагадан уй ичкен, ирегеден ит ичкен.

Улак – түшкөн үйдүкү.

Улак маарап суу кечет.

Улам кийин дегендин үйүнө жалкоолук үйүр.

Улгайбай турган өмүр жок.

Улугу адил болбосо, убара болгон эл карып.

Улугун сыйлай албаган эл, эч качан улуу боло албайт.

Улугун сокур болсо, бир көзүндү жум.

Улук болсон – кичик бол, бийик болсон – жапыз бол.

Улукка пара бергиче, күн өткөрүп бара бер.

Улуктун күчү эл менен, катындын күчү эр менен.

Улуктун укуругу узун.

Улуктун улуулугу – анын элдик экендинде.

Улуу адам улуу тоо сыйктуу: улуу тоого чыкканда айлананы (жакынды) тааныйсын, алысты көрөсүн.

Улуу адамдын улуулугун мезгил өчүрө албайт.

Улуу жолдун учун улаган билет, улуу тарыхты сураган билет.

Улуу кишини сыйлагандан бой кичирейип калбайт.

Улуу кишини таарынтуу кечиримсиз күнөө.

Улуу көч каякка барса, кичи көч ошол жакка барат.

Улуу менен сүйлөшсөн укпаганды угасын, көрбөгөндү көрөсүн.

Улуу сезим – жылуу сезим.

Улуу сезим – улуу сүйүнү жаратат, улуу әмгек – улуу акылманды жаратат.

Улуу сөз – өткөн өмүр.

Улуу сөздө уят жок.

Улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы?

Улуу тоого чыксан жакынды тааныйсын, алысты көрөсүн.

Улуу улуу эмес, урмат улуу.

Улуу үйдөгү күлсө, кичүү үйдөгү ырсаят.

Улуу әл жапысын өргө тартып чыгарса, пас әл бийигин көргө сүйрөп түшүрөт.

Улуу эмгек улуу акылманды жаратат.

Улууга – урмат, кичүүгө – ызаат.

Улууга да ушак бар, сулууга да тузак бар.

Улууга каяша айтпа, убададан кайтпа.

Улууга озунуп салам бергин, кичүүнүн саламын алил алыш жүргүн.

Улууга сый көрсөтсөн, кичүүдөн урмат көрөсүн.

Улууга урмат кылуучу, жигиттер кызмат кылуучу.

Улуу-кичүүнүн кадырын билем десен, агыны каттуу суудан кеч, ашуусу бийик тоодон аш.

Улуулардын сапаты – урпактардын канаты.

Улуулукка жаш жеткирбейт, баш жеткирет.

Улуулуктун белгиси – жөнөкөйлүк менен карапайымдыкта.

Улуулуктун жолу татаал.

Улууну сыйлаган узарат.

Улууну сыйлаганды милдет көрбө, кичүүнү башкарам деп тилдеп көрбө.

Улууну сыйласан, сени әл сыйлайт.

Улууну укпаган адам узак жашабас.

Улууну укпаган узабас.

Улууну урматта, кичүүдөн иймен.

Улууну урматтаган адам узак жашаар, кичүүнү урматтаган адам куунак жашаар.

Улууну урматтаган узарат, уяты чыккан кызарат.

Улууну урматтап, кичүүдөн иймен.

Улууну урматтаса, кут коноор.

Улуунун өмүрү – кичүүгө үлгү.

Улуунун сөзүн урматта, уурулар менен сырдашпа.

Улуусун күтпөгөн жаш уятызыз, арбагын баркабаган журт уятызыз.

Улуусун тарбияласан, кичуусун өзү тарбиялайт.

Умтулсан жакшы жүрүүгө – қадамын узарат.

Умтулуп аракеттенгениң – алга кеткенин, аз-аздан тилек максатына жеткенин.

Үн көрбөгөн бор сугунат, эт көрбөгөн чон сугунат.

Үну бардын оту өчпөйт.

Үнүт болот жетимдик кургаганда көздөн жаш.

Үнүтканды сагынба, жекиргенге багынба.

Үнчукпаган – макулдуктун белгиси.

Үнчукпаган улуу иш.

Үнчукпаган үйдөй балаадан кутулат.

Үнчукпай қалуу – акылдуулук.

Ура албаган чокмор өз башына тиет.

Ургаачы өндөнгөн эркектен түнүл, эркек өндөнгөн ургаачыдан түнүл.

Ургаачыдан качып өлгөнчө, сайышып өлгөнүн ийги.

Ургаачынын жаманы кыялышынан тул болот.

Ургаачынын жолу улуу.

Ургаачынын мыктысы отко жакса күл болбойт, олжого кетсе күн болбойт.

Ургаачынын тили – устаранын мизи.

Урган киши дөң менен, урдурган киши жол менен.

Ургандан жансаган (кээде тап берген) жаман.

Урматтаган узарат, уяты чыккан кызарат.

Үругун жакшы болсо өнүм жакшы.

Урунаарга too таппайт, урушаарга жоо таппайт.

Уруусу жок эл болбойт, бөрүсү жок too болбойт.

Уруш – ырысты качырат, ынтымак – ырысты ашырат.

Уруш бар үйдө мээнет бар, ынтымагы бар үйдө дөөлөт бар.

Уруш эки кишиден тен.

Уруш-кериш – душмандыктын белгиси, барыш-келиш туугандыктын белгиси.

Урушпай ажырашсан, уялбай жолугасын.

Урушпай айрылган, уялбай кошулат.

Урушпас (же урушпаган) уул, керишпес (же ке-ришпеген) келин болbos.

Урушса да өз жакшы, талашса да өз жакшы.

Урушта туруш жок.

Урушуу оңой, жарапшуу кыйын.

Урушчаактын муштуму кычышса, ушакчынын тили кычышат.

Уста барда колун тый, молдо барда тилин тый.

Уста кандай болсо, шакирти ошондой.

Уста майданга кетерде балкасы менен коштошот.

Уста менен дос болсон, нар кескенин аласын, ууру менен дос болсон, бир балаага каласын.

Уста өлсө балтасы менен чоту калат.

Уста темирден да алтын кылыштыртып кылат.

Уста уста эмес, шайманы уста.

Уста, устадан – нуска.

Устадан шакирти өтүптур.

Усталардан дат калат, молдолордон кат калат.

Устанын жакшысы шакиртинен сыр жашырбайт.

Устанын катуулугу – шакиртке пайда.

Устанын тогоосу жок, бекердин чолоосу жок.

Устанын уулту тапса, темирдин суусун табат.

Устанын уусун билгиче, темирдин суусун бил.

Устара кырат, сөз кесет.

Устасы жарапшса, темир кылыш алтын болот.

Устасынан шакирти өтөт.

Устат акындын ою көп, сөзү аз.

Устаты таланттуу болсо, шакирти таланттуу болот.

Устукан мүлжүбөй этке тойбойт, коно жатпай кепке тойбойт.

Уу ичкен бир өлөт, ант ичкен мин өлөт.

Уугум, сага айтам, уулум сен ук, керегем, сага айтам, келиним сен ук.

Ууз сүйүү унутулбайт.

Уул адеби менен сүйкүмдүү, кыз кылышы менен сүйкүмдүү.

Уул аштабаган балтаны кыз аштаар, эр чаппаган кылышты зайып чабаар.

Уул бала жоксуз болсо болсун, карыздар болбосун.

Уул баланын үй күчүк болгону жараашпайт, кыз баланын кыдырма болгону жараашпайт.

Уул болчу бала – улуу сөздү таап айтат, кеп же-бес кежир – келер-кетер кепти каап айтат.

Уул жакшысы урмат, кыз жакшысы кымбат, келин жакшысы келбет.

Уул жакшысы-урмат, келин жакшысы – келбет.

Уул жаманы – уйгак, кыз – жаманы – камгак.

Уул жаманы уйгак менен тен, келин жаманы кемпир менен тен.

Уул калса атадан өмүр улайт.

Уул калса мал табат, катын калса эр табат.

Уул таппас аял болбос, анын тураарын айт, мал таппас жигит болбос, анын кураарын айт.

Уул таянган мал таянат, мал таянган жер таянат.

Уул үйлөмөк – урмат, кыз чыгармак кымбат.

Уулга уул тизгиндеш болсо, казандагы аш-тамак бир кайнайт.

Уулдан уят кетсе, келинден келбет кетет.

Уулду төрөйт, уятын кошо төрөбөйт, кызды төрөйт кыяллын кошо төрөбөйт.

Уулдун уулу – улактын шыйрагы.

Уулдун уулу мекен коргойт, душмандын астын торгойт.

Уулдун уяты – атага, кыздын уяты – энеге.

Уулдуу болсон узун сүйлөбө, кыздуу болсон кыя сүйлөбө.

Уул-кызды үйлөмөк – тукумуна кам көрмөк.

Уул-кызын әрке болсо, дооматты башкага койбо.

Уулсуз ата – канаты кыркылган күш.

Уулу бардын өзү (сөзү) бар, кызы бардын изи (назы) бар.

Уулу жакшы болсо, катардагы атасы бек үйүнөн жай табат, уулу жаман болсо, тоодой болгон атасын төө үстүнөн ит кабат.

Уулу жоктун – мууну жок, кою жоктун – куну жок.

Уулум узун болсо мейли, түндүк көтөрүп бербейби.

Уулун аскер барбаса, ал жөн әле илинип турган калбаса.

Уулун жакшы болсо – өмүрүн узарат, уулун жаман болсо – өмүрүн кыскарат.

Уулун жаман болгон сон, апиийим ичкен сарт мен тен, катының жаман болгон сон кетпес кесел дарт мен тен.

Уулун жаман болсо урматың кетет, келиниң жаман болсо уятың кетет.

Уулун көнүлчөөк болсо ат жооруйт, кызың көнүлчөөн болсо баш ооруйт.

Уулун өсөрдө уулу жакшы менен, кызың өсөрдө кызы жакшы менен айыл бол.

Уулун өссө – урумга, кызың өссө – кырымга.

Уулун чоңойсо абийирдүү менен айылдаш бол, кызың чоңойсо өнөрлүү менен, айылдаш бол.

Уулунду адепке сөз менен әмес, өрнөк менен (өрнөктүү иш менен) үйрөт.

Уунун да дарылыгы бар.

Үүнүн сырын мерген билет, жоонун сырын жен-  
ген билет.

Үуру «кайдум» дебейт, сопу «тайдум» дебейт.

Үуру байыбайт, сук тойбайт.

Үуру дагы сактанат, улук дагы мактанат.

Үуру карыса сопу болот.

Үуру коркот айгактан, уйлар коркот сайгактан.

Үуру күч болсо ээси айыпка жыгылат.

Үуру күч болсо ээсин коркутат.

Үуру күч болсо ээсине жабылат.

Үуру күч болсо, ээси арам өлөт.

Үуру кылган карышкыр терисин төлөйт.

Үуру кылсан жалгыз кыл, жолдошун айгак бол-  
босун.

Үуру менен конок айттырып келбайт.

Үуру менен кошуна болсон, кулпу үзүлбейт  
эшиктен.

Үуру сойлогон жылан катуу чагаар.

Үуру танапташ, бөрү кулакташ.

Үуру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат.

Үуру-бөрү ортоқтош.

Үруга жакын жүрсө чуусу жугат, казанга жа-  
кин жүрсө көөсү жугат.

Үурулугун койсо да, «ууру» аты калбайт.

Үурулук кесип эмес, энелүү бала жетим эмес.

Үурулук түбү – кордук.

Үурулук узатпайт.

Үурулуктун арты – ый менен кайгы.

Үурулуктун түбү онолбайт.

Үуруну айылым дебе, уятсызды катыным дебе.

Үуруну актаганың, уурдоону жактаганың.

Үуруну калкалаган журт да ууру.

Үуруну каракчы урат.

Үуруну карма деп катуу кыйкырат.

Үуруну мактаганың – ууруну жактаганың.

Үурунуку уу менен чууга кетет, жегичтиki суу-  
дан сууга кетет.

Уурунун бир бети кара, айгактын эки бети кара.  
Уурунун бир көзү ууда, балыкчынын бир буту  
сүуда.

Уурунун жанында ууру жүрөт.  
Уурунун жолу (чамасы) кууш.  
Уурунун ичкени – ирим, жегени – желим.  
Уурунун катыны да уурдалып келген.  
Уурунун куйругу қыска, ууруга уятысыз уста.  
Уурунун тапканы жукпайт.  
Уурусу күч болсо, ээси өлөт (же уурусу күч бол-  
со, ээсин коркутат).

Ууручулук ийнеден башталат.  
Уучу бирге жазылат, түбү бирге кошулат.  
Учаар күшкә бир канат.  
Учкан күшту кармоого болот, айткан сөздү кар-  
моого болбайт.

Учкашкандын баары- дос эмес, урушкандын баа-  
ры кас эмес.

Учкундан жалын тутанат.  
Учпас – тоок, көчпөс – там.  
Учу бирге жазылат, түбү бирге кошулат.  
Учур өз адамын тандайт.  
Учурунда әгилген, учурунда көктөйт, калкка тү-  
зөлбөгөн, калыпка түзөлбөйт. Учушун билип, ко-  
нушун билбайт.

Ушак – уудан жаман.  
Ушак адамдарды алыштарат.  
Ушак айткан урматка (муратка) жетпейт.  
Ушак ташыгандын ыйманы күйөт.  
Ушак уксан унутуп сал, эстүү айтылган кенеш-  
ти эсине сал.  
Ушак ууктурат, чагым өлтүрөт, күйту жеткирет.  
Ушак-айың кеп уксан (кеп үчүн) көнүлүндү аз-  
дырба.  
Ушак-айың кеп уксан (кәэде үчүн) көнүлүндү аз-  
дырба.  
Ушакчы – ушакчы эмес, ушакты уккан – ушакчы.

Ушакчы болбайм десен, сөздү уккан жерде унут.  
Ушакчыдан узак кач.  
Ушакчыны жолотпогун жанына, сырынды жа-  
йып салат баарына.  
Ушакчыны узатпайт, элдер аны тузактайт.  
Ушакчынын оозу тынбайт.  
Ушакчынын үйү күйөт.  
Ушакчынын үстүнөн куурай, сарандын сарам-  
жалы буудай.  
Ушу жарык (жалган) дүнүйө, устаранын мизин-  
дей оодарылат күнүгө.  
Үюмдүн көзү жаман – өлүү музоо тууйт.  
Үюткулуу жерде көгөргөнүң жакшы.  
Үюткулуу жердин учу узарат.  
Үюткусу ирисе – айран сары суу.  
Уя көркүү эмес, шумкар көркүү.  
Уяды бир, учканда башка.  
Уяды жаткан жумуртка – эртенки күнү балапан.  
Уяды жаткан жумуртка асманда учкан күш  
болот.  
Уядан эмне көрсө, учканда ошону алат.  
Уялбаган уйдуң бети, упарабаган (узарбаган)  
төөнүн таманы.  
Уялбагандан өзүн уял.  
Уялган шыбагасынан куру калар.  
Уялгандан кара жер айрылат (же как жарылат).  
Уялгандан өлөйүн десем жан таттуу, кирейин  
десем жер катуу.  
Уялчаак өз ырыссызынан куру калат.  
Уясы жок күкүк болот, уяты жок түксүз болот.  
Уят – өлүмдөн катуу.  
Уят – уяттуу үчүн.  
Уят өзүнчө бир уруу журт.  
Уятыз дыйкан – жерсирээк, уятыз катын –  
эрсирээк.  
Уятыз жигит – жүгөнү жок атка окшош.  
Уятыз уул – урматсыз жээн болор.

Уятсызга кашык салсан беш ууртайт.  
Уятсызга кеп айтсан тил күйгүзөт.  
Уятсыздан убайым күт.  
Уятсыздык зыяндуу ишке түртөт.  
Уяттуу гана уялат.  
Уяты бар азамат ишке түрсүн билегин.  
Уяты бар жакшы адам урматка жетээр.  
Уяты жок ырчы болот.  
Уяты жоктун бети калың.  
Уяты жоктун ыйманы жок.

## Y

Үзөңгүнү тең теминбей, иш онолбойт.  
Үзөөнөк торпок сүзөөнөк бука болот.  
Үзүлбөгөн нерсени чорт чаап кесет.  
Үзүлбөгөн үмүтүн – бул жашоонун белгиси.  
Үзүлгөндү улай бил, чачылганды жыйнай бил.  
Үй кылган да аял, күл кылган да аял.  
Үй сатып алсан коншусун сура, жер сатып алсан суусун сура.

Үй тигилбес жерди шыпырба, үн угулбас жерге кыйкырба.

Үй ээсинин кабагы – меймандын сүйгөн тамагы.  
Үй-бүлө – боз үй, эне – анын түндүгү.  
Үй-бүлө – өмүрдөгү суу ичкен башат.  
Үй-бүлө бекем болбой, өлкө әч качан бекем, түрктуу болбойт.

Үй-бүлөдөгү жакшылыктын башаты – аял менен эркектин бирин бири түшүнүүсүндө, тунук сүйүүсүндө.

Үй-бүлөнү бузган – чон шаарды бузганга бара-бар.

Үй-бүлөсүн сыйлабаган адам әч кимге жакшылык кылбайт.

Үйгө кирген куру чыкпайт, көргө кирген тириүү чыкпайт.

Үйгө кут (кәэде үп) кирсе, малга сүт кирет.

Үйгө-жайга орун камда, мейманыңа оюн камда.

Үйдө – арстан, сыртта – мышык.

Үйдө баатыр, жоодо жок.

Үйдө жаткандын үстү кургак.

Үйдө жок бакытты талаадан таппайсын.

Үйдө жүргөн бир чоро, жоого чыкса мин чоро.

Үйдө короз, тышта жәжө.

Үйдө отурган аялдын ашы менен иши бар, кушу менен неси бар.

Үйдө тынчы жоктун талаада кош баракаты бар.

Үйдө чечен доодо (же көптө) жок.

Үйдө ыркы жоктун, талаада сыйы жок.

Үйдөгү кеп көчөгө жарабайт (жакпайт), олжо катын байбичеге жарабайт.

Үйдөгү ойду базардагы нарк бузат.

Үйдөгү ток кыз ашқа барам деп ыйлайт, аштагы ач кыз үйгө барам деп ыйлайт.

Үйдөгү ууруну ит каппайт.

Үйдөгүлөр құлсө, сырттагылар ырсаят.

Үйдөгүнүн кебин талаадагы сыйлабайт.

Үйдөгүсү майын жейт, мергенчиси жанын жейт.

Үйдөн өлгөн жаман ат, жоодон өлгөн салтанат (жаздыктан өлгөн жаман ат, жоодон өлгөн салтанат).

Үйдөн эки кадам узасаң – мусаапырсын.

Үйду кырк әрекек толтура албайт, бир аял толтурат.

Үйдү бекем кылган чамдоосу.

Үйдүн ашы үйгө сонун.

Үйдүн жакшы жаманы кыш түшкөндө билинет.

Достун жакшы жаманы иш түшкөндө билинет.

Үйдүн көркү – аялда.

Үйдүн көркү тартипте, ирәэттүүлүктө.

Үйдүн чону – жут, казандын чону – кут.

Үй-жайга орун камда, мейманына оюн камда.  
Үй-жайың – алтын бешигин, әмгегиң – ырыс-  
кешигин.

Үйлөнгөндүн көркү – ыр, өлгөндүн көркү – ый.

Үйлөнөм десе бойдокко кенешпе.

Үйрөнбөгөн бейишинден, үйрөнгөн тозок жакшы.

Үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы.

Үйрөнгөн жоо алышарга ийги (жакшы).

Үйрөнгөнүң байлыктан артык.

Үйрөнүү үчүн жаша, жашоо үчүн үйрөн.

Үйрөнчүктүн душманы – эринчээктик.

Үйү ақ, ичи как.

Үйү башканын түйшүгү башка.

Үйү жакын иттин күйругу узун.

Үйү өрттөнгөндө күдүк казыптыр.

Үйүндө жалам талканы жок, уулунун аты Тал-  
канбай.

Үйүндө кашык (бир ууртам) айраны жок уулу-  
нун аты Жууратбек, мойнунда жалгыз мончогу жок  
кызынын аты Шурубек.

Үйүндө көптү талаада урбайт.

Үйүндө тынчы (ыракаты) жоктун, талаада кош  
баракаты бар.

Үйүн толгон аш болсо, буюрганын ашаарсын.

Үйүндө сүтүн түгөнсө, талаада музоон әмип ке-  
тет.

Үйүндө толгон аш болсо, буюрганын ашайсын,  
кудайдын жылы кумдан көп, буюрганын жашайсын.

Үйүндө ыракаты жоктун талаада кош баракаты  
бар.

Үйүндү тикпес жерди шыптырба.

Үйүндүн байлыгын көчкөндө көрөсүн.

Үйүндүн ичи тар болсо да, өзүндүн ичин тар бол-  
босун.

Үйүнө келгенде таарынчы айтпа.

Үйүрүн сагынбас ат (кәэде жылкы) болбойт, әлин  
сагынбас эр болбойт.

Үкү деген ыыйык бар, тил билбegen кыйык бар.  
Үлгүсүз бычкан иш жаман, төрөсү жок эл жаман.

Үлп эткен учкундан үймөк күйөт.  
Үмүт – узак, ажал – кыска.  
Үмүт адам менен жашайт.  
Үмүт деген аткан таң.  
Үмүт менен адам жашайт.  
Үмүт менен тилек бар, кубантып кубат алдырган, кайғы менен азап бар, кубартып отко жандырган.

Үмүтсүз – шайтан.  
Үмүтсүз адам жааралбайт.  
Үмүттүн өз дөөлөтү бар.  
Үмүттүн түпкү чеги – жакшылык. (А жакшылык деген ыргыткан сайын кайырмагына илине бербейт).

Үн жетпегенге сөз да өтпөйт.  
Үн салмагы сөз маанисин арттырат.  
Үндөбөгөн үйдөй балаадан кутулат.  
Үнүн жетпес жерге кыйкырба, үйүндү тикпес жерди шыптырба.

Үнкүр да болсо үйүм бар, аюу да болсо әрим бар.  
Үрккөнү турган жылкыга айдақ десен не зорлук.

Үркөр батты, копш жатты.  
Үркөр чыкты – чөп чыкты.  
Үттүү мончок жерде жатпайт.  
Үч киши билген сыр – сыр эмес.  
Үч уй сааган үй – көл, үч катыны бар үй – чөл.  
Үшүгөнгө от жактырба.  
Үшүгөндү шишиген жетелейт.

# X

Хан ак кенешсе, кул он көрөт.

Хан болмоктон бек болсун қадырың болбойт  
малдан соң.

Хан болбосо эл уюбайт.

Хандан ажырасан да әлден ажыраба.

Ханды кудай ураарда катыны менен кабышшат,  
эли менен чабышшат.

Хандын башы әлине көпүрө болсо – тепсеп (кәэ-  
де аттап) ёт.

Хандын да бир татым тузу кемиптири.

Хандын да кайырчы тууганы болот.

Хандын каары жаман, жыландын заары жаман.

Хандын каарынан сактан, каракчынын доосу-  
нан сактан.

Хандын қызы кашық кармаса колу жооруйт.

Хандын өлүмү – әлиниң терс караганы, алптын  
өлүмү – эл алдында уятка калганы.

Ханды хан кылган анын увазири.

Хан жакшы болбой, калк жакшы болбойт.

Хан жардыгы эки болбойт.

Хан казанын көп астым, канакей колго жук-  
каны.

Хан кайда барса нөкөрү калбайт.

Хан кебине кайруу жок.

Хан койнунда калтырап жатканча, кулдун кой-  
нунда кутурууп жат.

Хан менен энчиси бирге жыйган ээр-токумун  
көтөрүп бош калат.

Хан сарайы – қылычтын мизи, камчынын күчү.

Хан тактысы – кандуу так.

Хан тартуусу – тогуз.

Хан үйүнүн тардыгы ай, кара алачыгымдын кен-  
диги ай.

Ханы кайрымдуу болсо, калк башына бак ко-  
нот.

# Ч

Чаап айтканга таап айт.  
Чаба албаган чалгы тандайт.  
Чабал өрдөк мурун учат.  
Чабалакей менен шилекей алышып достош.  
Чабандздор чогулса, улактын чери жазылат.  
Чабандын иши – чатак иш.  
Чабуул аты – каралаш.  
Чабылар баш болсо, бүгүлсөн да, бүгүлбөсүн да чабылат.  
Чабышта жоо аяган өзү жаралуу.  
Чабышта таш жарган балта, кенеште баш жарбайт.  
Чагылгандай көздөнгөн, чак эткендей сөздөнгөн.  
Чагым – өлтүрөт, мактоо – жеткирет.  
Чай болуп төргө өткөн суу бир кезде арыкта акканын унутпаса.  
Чайкап сүйлөгөнчө, байкап сүйлө.  
Чайнаганың – күмөн, жутканың сеники.  
Чайпалса аяк төгүлөр.  
Чайырды чайнай берсе сагыз болот, сөздү сүйлөй берсе маңыз болот.  
Чакмак (оттук), чакмакты атка берген акмак.  
Чакмак таш кууну тутандыргандай, кагылыш болор-болбос себептен чыгат.  
Чакпаган жылан ийинден сырткары.  
Чакпай турган жылан жок.  
Чакпаса жыланды да өлтүрбө.  
Чакчыгай табына келсе коён алат.  
Чакчыгайга убал жок.  
Чакылдаган катынды үй чечкенде (же эл көчкөн-дө, же кыз бергенде) көрөбүз.  
Чакырабаган конок шыптыраган жерге отурат.  
Чакырган коноктун аты улуу.  
Чакырганга келбegen ымдаганга зар болот.  
Чакыргандан калба, өзүң басып барба.

Чакырса келбес – шыкаалайт, берсе жебес – чымчылайт.

Чакырылбаган конок татардан жаман.

Чакырылган жұз конок үчүн бар, чакырылбаган бир конок үчүн жок.

Чала бүткөн иш жаман, ооруй берген тиши жаман.

Чала жорго жол бузат, чала молдо дин бузат.

Чала иштин чатагы көп.

Чала молдо дин бузат.

Чалғындын иши чатак иш.

Чалдын көркү – сакал, сөздүн көркү – макал.

Чалдын көркү нускада.

Чалкайганга чалкайғын башың көккө жеткенче, ал байгамбардын уулу эмес, эңкейгенге эңкейгин бетин жерге тийгенче, ал атандан калган кул эмес.

Чалкып дөөлөт-бакыт консо – ташыба, жакшылық, дөөлөт кетсе – жашыба.

Чалпоо жигит өз боюн эч адамга теңебейт.

Чалыры турса көзүндө, чаргыты (чалгырты) болот сөзүндө.

Чамгарактап калыптыр.

Чамгырдын оросу бар, кожонун кожосу бар.

Чаначтын берекеси булуңунда.

Чан созулат тамандан, жакшылық келбейт жамандан.

Чапанды жакасынан киет.

Чапанчанга камчы чапса, көйнөкчөнгө доо кетет.

Чапкан сайын кез чыкпайт, айткан сайын кеп етпейт.

Чаппаса билекте калат, айтпаса жүрөктө калат.

Чапса болот кетилет, чарыкка салса жетилет.

Чапсан – чарчайсын, желсен – жетесин.

Чапчаң ат арышын таштайт, баары бир күлүктөн ашпайт.

Чапчандык менен ачуудан акыл күнүрт тартат.

Чарайна менен чаптайт, булгаары менен каптайт.

Чаранада козум өлгүчө, чары коюм өлсөчү.

Чарчаган күлдә жазык жок.

Чарчаганды унуткан нандын баркын билбейт.

Чатак сүйлөп чычаалак – чыр адамдын мүнөзү, токтоо сүйлөп жай айткан – сабырдуунун мүнөзү.

Чатактан кан чыгат, кагылыштан жан чыгат.

Чатакты баштоо оной, токtotуу – кыйын.

Чатактын түйүнүн калыс айткан кеп чечет.

Чатактын чырын калыс чечет.

Чач алакасы үч күндүк.

Чач тараз менен сүйлөшсөн, устара менен кайрагын айттар.

Чачылганың жыйналып, кеткениң келер өзүнө.

Чаяндын уулары өздөрүн өлтүрөт.

Чебер адис үстөмдүк кылат, жарнама бергендин иши жылат.

Чебер барда колунду тый, чечен барда тилинди тый.

Чебер дарыгердин өнөрү ченгелинде, эрдиги – энтикирип ооруну женгенинде.

Чебердин колу орток, чечендин тили орток.

Чебин бек болсо, көнүлүн ток болот.

Чегарачы сак болсо, сар-санаан жок болот.

Чеге таканы сактайт, така тулпарды сактайт, тулпар эрди сактайт, эр элди сактайт.

Чегиртке – чөп башында, акылман сөз башында.

Чегирткеден корккон эгин экпейт.

Чегирткенин алын көр да, канын сор.

Чексиз бийликтө – чексиз наадандык.

Ченебей ичкен мастан түнүл, ыгы жок (кээде ченемсиз) көпкөн жаштан түнүл.

Ченем сезимин өнүктүрбөй туруп, азаматтын эртени болбойт.

Ченемди билген чегинде ийрилет, чегинде ий-  
рилген өмүргө үйрүлөт.

Ченгел жеринде күркүрөйт.

Чептен эрдин күчү бек.

Черик – журуттун ыйыгы.

Четке барып султан болгуча, өз элинде ултан  
бол.

Четте жүрсөн тарыгаарсын, өз элинди сагы-  
наарсын.

Четтен келген жоону тилге келтирин, ал тилге  
келбесе, кылышыңды тосун.

Чече сүйлөйт чечендер эл чогулган жерлерде.

Чечен алжыса – намысынын кеткени, баатыр  
жанылса – ажалынын жеткени.

Чечен алжыса атагын жайт.

Чечен алжыса төө дайт.

Чечен жигит әп сүйлөйт, көпкөн жигит көп  
сүйлөйт.

Чечен менен чебер – көпкө ортоқ.

Чечен менен чебер жазуунун ортосу асман ме-  
нен жердей.

Чечен ойду эритет, сулуу бойду эритет,

Чечен сөздүн эбин табат, дайым кептин кемин  
табат.

Чечен сүйлөө менен чебер жазуунун ортосу ас-  
ман менен жердей.

Чечен угаар кулак табылган жерде сайрайт.

Чечен чечен әмес, өкүм (кәэде өткүр) чечен.

Чеченде жалпынын сөз акысы бар, байда кедей-  
дин көз акысы бар.

Чеченден өткөн чеченди «кара жаак жез таң-  
дай» дайт.

Чечендин – сөзү, баатырдын – көзү (курч).

Чечендин көркү сөзүндө, адамдын көркү ишинде.

Чечендин көркү-тандайда, баатырдын көркү –  
мандайда.

Чечендин сөзү алтын, устанын колу алтын.

Чечендин сөзү кумдай куюлат.  
Чечендин сөзү орток, чебердин колу орток.  
Чечендин сүрү сөзүндө, баатырдын сүрү көзүндө.  
Чечендин тили (же сөзү) көпкө өртөк, чебердин колу элге орток.  
Чечен-чечен эмес, өкүм чечен.  
Чечилбес кара доо болсо, чечендин чери жазылат.  
Чечилишип сырдашса, көнүлдүн кири (кәэде көкүрөктүн муңу) кетет.  
Чечинген суудан кайтпас, кезенген жоодон кайтпас.  
Чиелешкен түйүндү чечиш кыйын, үйүгүшкөн душмандан кетиш кыйын.  
Чийки бышып даамына келет, жаш (кичине) чоноюп алына келет, азган айланып элине келет.  
Чилденин бирөө калса да жут.  
Чилденин көркү музда, тамактын көркү тузда.  
Чириген жыгач устун болбойт.  
Чириген ооздон ириген сөз чыгат.  
Чириген тактайга мык кагылбайт.  
Чирик – чиритет, бузук – бүлдүрөт.  
Чирикке чымын үйүр.  
Чиркей да бир жабышса күчтүү келет.  
Чобур айгырдан аргымак кулун туулбайт.  
Чобурдан оогонду, тулпарга мингизбе.  
Чогоолдун чокмору ылдам.  
Чогулушта чындык керек, чогууда тынчтык керек.  
Чок кармагандын колу күйөт.  
Чокморлуу жоого темир калкан камда.  
Чокой кийген бут куурайт, чогоолго берген кызы куурайт.  
Чоконун төөсүндөй солкулдап.  
Чоң (же улуу) үйдөгүлөр күлсө, кичүү үйдөгүлөр ырсаят.  
Чоң атандын кадырын чоңойгондо билесин.  
Чоң аягынды чонго атап ич.

Чоң дарыянын акканы жай, нускалуу адамдын сүйлөгөнү жай.

Чоң иш бүтүрөм десен, майдадан башта.

Чоң иштер кичине жардамдан башталат.

Чоң кемеге – чоң толкун.

Чоң өгүздүн териси жука болот.

Чоң үйдөгү тойгончо жутат, кичи үйдөгү кусканча ичет.

Чоң чатактан кичинекей достук артык.

Чонго чоң аягынды көрсөтпө.

Чонго чоң аяк жарманды арнап ич.

Чондун күйругу тегирмен айланнат.

Чондун оозу орок орот.

Чондун түбү кор болот, кордун түбү зор болот.

Чоочулап жасаган иштен чок баспайсын.

Чоочун адамдын мүнөзү чытырман токой.

Чоочун жол – чытырман токой.

Чоркок киши төөнү жаза муштайт, буказын мурдун муштум менен көзөйт.

Чоркок төөнү жаза муштайт, өнөрлүү тырмак менен казык учтайт.

Чотко түштүн – отко түштүн.

Чоюн каухар (кәэде болот) болбойт, карга шумкар болбойт.

Чөбү жок деп жерден түнүлбө, малы жок деп элден түнүлбө.

Чөгөлөп жашаганча, какайып жүрүп өлгөн жакшы.

Чөйрөн таза болбосо, актыгындан не пайда.

Чөйчөк менен төөнү сугаргансып.

Чөл жакалап конбой, көл жакалап кон.

Чөлдө кайыкты араба көтөрсө, көлдө арабаны кайык көтөрөт.

Чөлдүн кемеси – төө.

Чөлдүн көркү – суу, көлдүн көркү – куу.

Чөлмөк мин (же кырк) күнү сынбайт, бир күнү сыннат.

Чөнтөгүмдө пул болсо, чөлдө шорпо даяр.

Чөнтөгүндө дилден барда ханга салам бербей-син.

Чөп жыйнаган малын багат, мал жыйнаган жа-нын багат.

Чөп керек болсо, төө мойнун жантакка созот.

Чөп чыкпаган сайдан кач, кайыры жок байдан кач.

Чөп ширеси мал семиртет, кеп ширини жан се-миртет.

Чөптө (кәэде отко) бергис такыр бар, байга бер-гис жакыр бар.

Чөптөн жапыз, суудан тайыз.

Чөптөн жылан уу жасайт, аары бал жасайт.

Чөптү кор көрсөң (же чөптү кордосон) – көзгө зыян, тишти кордосон – сөзгө зыян.

Чөптү кордосон көзгө саят, тишти кордосон сөзгө зыян.

Чөптү кордосон көзүнө түшөт.

Чөптүн жакшысы да шыбак, жаманы да шы-бак, эгиндин жакшысы да арпа, жаманы да арпа.

Чубактын кунундай куудай.

Чубактын чуусундай чубалжыган иш.

Чулдурудун тилин энеси билет.

Чуркаган алат, уктаган калат.

Чуркаган албайт, буюрган алат.

Чуркаган баланы көрүп, чалдын буту зыркы-райт.

Чүбүттүн жолдошу болгончо, арындын береке-синде жүр.

Чыбыгында ийилбеген, таягында бүгүлбөс.

Чыбык кармаганга ит өч, чындыкты айтканга аkmak өч.

Чыбык тийсе, чынк этпес.

Чыга албай турган көз эле, чыгып кетти өзү эле, айтылбай турган сөз эле, айтылып кетти өзү эле.

Чыгаан болчу уул чыйрак ойнойт.

Чыгаан уулун эл тандайт, үмүт байлап, аны жандайт.

Чыгаан эр элдин башын бириктириет, чыкпас көрэлди ичтен иритет.

Чыгармачылык берген жыргал бардык жыргалдардын эң сонуну, асылы, бийиги, кызыкуусу.

Чыгаша чыкпай, киреше кирбейт.

Чыгашага ээси баш, өлүмгө өзү шерик.

Чыгашалуу малга ээси баш.

Чыгданы ачылбас, чырагы жагылбас (жанбас).

Чыгымдан корксон той кылба.

Чыгымынды кирешенден мурда эсепте.

Чыдашпаган чыргайдын жолой көрбө кашына.  
(Чыргай – сабырыз, чыр киши)

Чыйкандан жаман оору жок, аны сурар киши жок.

Чыйканды чыйкан десе, тогуздал чыгат.

Чыйрактын шайрагы сынат.

Чыйыр – жолго барат, жол – әлге барат.

Чыйырдан чыкпаган жолдон азбайт.

Чык татырбас Чынаrbай.

Чыккан – мәэнет, кирген – дөөлөт.

Чыккан – чыгаша, кирген – киреше.

Чыккан (же таянган) тоон бийик болсо, ыргыткан ташың ыраак түшет.

Чыккан кыз – чийден тышкary.

Чыккан сынгандан жаман.

Чыкпаган аштыкка – өтпөгөн орок.

Чыкпаган жанда үмүт бар.

Чыкпай турган көз эле, чыгып кетти өзү эле.

Чылпагын аарчыймын деп, көзүн чукуган.

Чыллык бар жерде быллык бар.

Чымчык өзүн жансынат, чырпык өзүн талсынат.

Чымчык өзүн күш ойлойт, чырпык өзүн тал ойлойт.

Чымчык семирип, батманга (кәэде уучка) толбойт.

Чымчык учса чий калат, өрдөк учса көл калат.  
Чымчыкты сойсо да, касап сойсун,  
Чымын майга конот.  
Чымын тийген төөгө Ойсулата не керек.  
Чымындай чындык алптай калпты женет.  
Чымындан жоон болсо, кадик кыл.  
Чымындуу жерде курт күчөйт, ырымдуу жерде  
дарт күчөйт.  
Чымынды дөө кылба, бетинди көө кылба.  
Чымынды көрүп, төөнү көрбөптүр.  
Чымынды төө кылып көрсөтөт.  
Чымындын көпчүлүгү уудан әмес, балдан өлөт.  
Чымынын кактырган бакшыдай болду.  
Чымыркайлык – чыныгы байлык.  
Чын айткандын досу көп, калп айткандын касы  
көп.  
Чын айтып залал тап – акыры жетерсин мурат-  
ка, калп айтып пайда тап – акырында калаарсын  
уютка.  
Чын жакшыга жолуксан, суу ордуна бал берер,  
чын баатырга жолуксан, сен үчүн ал жан берер.  
Чын жакшынын ачуусу бар, кеги жок.  
Чын калыстын тараза табагына алтын сала кой-  
со да кылт дебейт.  
Чын пейилинен акылын айтканга, чын ниетин-  
ден алкышынды айт.  
Чын чычалайт, калп каткырат.  
Чынар көгөргөн сайын ийилчээк болот.  
Чынга чыр жолобойт, калпка кадыр токтобойт.  
Чындал ыйласа, сокур көздөн жаш чыгат.  
Чындыгынды жоготконун – өмүрүндү корот-  
конун.  
Чындык – ачуу, калп – таттуу.  
Чындык – сегиз, бакыт – эгиз.  
Чындык жерде калбайт.  
Чындык жок жерде, шумдук көп.  
Чындык ийилет бирок сынбайт.

Чындык көз тешет.

Чындык кудайдан күчтүү.

Чындык күндөн жарык.

Чындык отко күйбөйт, сууга чөкпөйт.

Чындык сөздүн душманы көп.

Чындык чычалатат.

Чындык элди көтөрөт, мыйзамдык элди чөгөрөт.

Чындыкка караганда жалганды табуу онай.

Чындыктан чындык уланат.

Чындыкты жарадар кылууга болот, бирок аны өлтүрө албайсын.

Чындыкты жашырганың, жалгандыкты ашырыганын.

Чындыкты танууга болбойт, достукту чанууга болбойт.

Чындыктын даамы ачуу келет.

Чындыктын куюшканы кабат.

Чындыктын өмүрү мин күндүк, жалгандыкы – бир күндүк.

Чындыктын чырагы өчпөйт.

Чындын чынары өсөт, калптын чырагы өчөт.

Чынчыл адамга жүгүн.

Чынчыл болсон, барктуу болосун.

Чынчыл сөз ачуу.

Чынчыл, калыс бол, чырдан алыс бол.

Чынчылдын чынысы сынбайт.

Чыныгы акындын тулку бою ыр, чыныгы дыйкандын тулку бою нур.

Чыныгы акындын эки өмүрү бар.

Чыныгы дос сүйө билет, кыйынчылыкта күйө билет.

Чыныгы дос уялаштан артык (же тууганга тен).

Чыныгы дыйкандын тулку бою нур.

Чынын айткан киши ак.

Чынын айткан чырдан алыс, калп айткан болбойт калыс.

Чын болсон болоттой бол.

Чыпалагына чымын консо, мээсине доо кетет.

Чыр аялдын күйөөсү эрте карыйт.

Чырайга келбет төп келсе, сулуунун ажары ачылат.

Чырайды чылап ичпейт.

Чырайлуу көзүнөн эмес, сөзүнөн.

Чырайлык чындал келсе бир айлык.

Чырактын жарыгы түбүнө түшпөйт.

Чырга жакын адамдан чыга качып бак кетет, чырга жакын улуктан чытырап сынып так кетет.

Чырдуу күйөө, ырдуу (ыйлуу) кыз.

Чырдуу кыздын чыргоо жомогу ыrbайт.

Чырдын түбү – жамандык.

Чырм (же чырым) этсе – көзгө пайда, чымчып жесе – этке пайда.

Чырм этсе – уйкуга пайда, чымчып жесе – тамакка пайда.

Чырпыгы сынса сынсын, чынары аман болсун.

Чырпыгы сынса талындын – чынар болбойт ал кайтып, өткөн өмүр, качкан күш – колунца келбейт ал кайтып.

Чырпыгым сынса, чынарым бар.

Чырпык жетилсе (кәэде сайсан) чынар болот.

Чырпык өзүн тал ойлойт.

Чырпыктын ийилгени – сынганы, жигиттин уялганы – өлгөнү.

Чытыр деген чөбү бар, сынамакка көрүп ал, күчү кыйын арпадай, ак буудайдай деми бар.

Чычкан – жойчу, түлкү – уучу.

Чычкан ийнине кире албай жатып, куйругуна калбыр байлаптыр.

Чычкан көчүгүн (кәэде аягын) көрүп аксайт.

Чычкан мурдун канатпайт.

Чычканга – өлүм, мышыкка – оюн.

Чычканга кебек алдыргабаган.

Чычканга түк бүткөн сайын калтырайт.

Чычкандай жүз жыл жашаганча, жолборстай  
бир жыл жашаган артык.

Чычкылуу болсо боз бала, чычкан алган мышыктай.

Чычкылуу жан – эки аштан куру калат.

Чычкылууга майлуу эт табылбайт.

### III

Шаа келсе, дөө качат.

Шаарга барып шапке кийбей, же айылда калып аштык айдабай.

Шагылы болбой зоо болбайт, шайыры болбой эл болбайт.

Шайлоочудан өтөөр сынчы жок.

Шайтан азгырганды шамал оодарат.

Шайтан азгырса адам калбайт жанылбай.

Шайтан болсо, арык аттабай бут сыннат.

Шайтан болсо, буламыктан тиш сыннат.

Шайтан эң биринчи адамдын башына жана жүрөгүнө асылат.

Шайтанды да бир катарында азгырып, жолдон чыгарып кеткен азазил.

Шайы кеткен шакирт окуудан качат.

Шайыр адам күн сыйктуу, кирген жерин нурданнат.

Шайыр аялдан шылдынчыл уул туулат.

Шайыры болбой эл болбайт, пейили жакшы кем болбайт.

Шак мөмөлөгөн сайын ийилет.

Шакары бар, майы жок – мендей мундуу бар бекен, көчкөндө көлүк өлтүргөн – сендей мундуу бар бекен?

Шакты шамал иет, бакытты жаман иет.

Шакылдаган жигитти жоо бетинде көрөрмүн, шакылдаган катынды кыз бергенде (үй чечкенде,

эл көчкөндө) көрөрмүн, бакылдаган текени – суу кечкенде көрөрмүн.

Шалакы ата баласынын бактысын уурдайт.

Шалтуруктун шайы жок, камдуунун алы көп.

Шам башка түбөлүк күйбөйт.

Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт.

Шамал болот десе, үйүнө аркан сал, Жоо келет десе, колуна кылыч менен калкан ал.

Шамал жерди кургатат, дөөлөт жанды жыргатат.

Шамал күлүк – изи жок, каргыш оор – мизи жок.

Шамдагайлык – асыл сапат, шайырлык – алтын сапат.

Шамыяны шайлабай, буурсунду соктурбай, кара жерди кантарбай дыйкандарга мал кайда.

Шарап ичкен атак албайт, эмгегин сүйгөн артта калбайт.

Шараптын баш оорусу кетет, байлыктын баш оорусу кетпейт.

Шарият билбеген молдонун шайтаны көп.

Шарыят – буйлалаган төө, каякка жетелесен кете берет.

Шарыятты укмак бар, куумай жок.

Шатыра жалкоо жигиттен сарамжалдуу чал жакшы.

Шашкалактык кыраакылыкты жоготуп коёт.

Шашкан иштин болбойт изи.

Шашкан коён аңга батпайт.

Шашкан шайтандын иши.

Шашканга шайтан шерик.

Шашкандыктын аягы кейиш болот.

Шашмалык – иш билбестиктин бир белгиси, токтоолук эстүү жандын зор мүнөзү.

Шашылыш бүткөн иш – иш саз болбойт, чала бышкан аш – аш болбойт.

Шашылыш бүткөн иштен кырсык чыгат.

Шеги бар шекийт (же шектүү шекинет).

Шектенүү – шерттешкен достукту бузат.

Шектүү секирет, шеги жок кекирет.

Шектүү шексинет.

Шектүүнү -шерттешкен достукту бузат.

Шермендесин чыгарам деп шер кылып алба,  
этектен тартам деп эр кылып алба.

Шибегени капка ката албайсын.

Шилби көрсөн жулбагын, быбык көрсөн ур-  
багын.

Шодокондун бүркүтүндөй жутунба.

Шок болсон жок болоорсун.

Шордууга бакыт алыс, кырсык жакын.

Шордууга ширполуу тамак жакпайт.

Шордууга ыргыткан союлдун жоон учу тиет.

Шору көптүн сөзү көп.

Шору мойнуна ширподой төгүлдү.

Шум дүйнөнүн алдоосу, жалганы көп.

Шумдуктуунун төөсү жорго.

Шумкар баласы саркыт койбай жем жебейт, же-  
тесинде тойбогон тоймоюнча кел дебейт.

Шумкар көктү энсейт.

Шумкарга эркиндик, адамга бейпилдик керек.

Шумкардан карга, каргадан шумкар туулбайт.

Шумкарды жүнүнөн тааны, жакшыны үнүнөн  
тааны.

Шыбыр кеп болбайт, шыйрак эт болбайт.

Шыбыраган сөз жаман, шыкаалаган көз жаман.

Шыкаалагандын көзү сегиз.

Шылдындал бирөөгө күлбө, ага окшоп өзүн да  
жүрбө.

Шыпааны шыпаа менен кагып чыгарат.

Шыраалжын куурап куурай болду, тулан куу-  
рап сарыбычан болду.

# Ы

Ыза тозокко алып барат.  
Ызааты жок туугандан ысык көргөн жат жакшы.  
Ызакор – ырыс кыйды.  
Ый көздү алат, күйүт көкүрөктү алат.  
Ый менен күлкү аякташ.  
Ый менен өлгөнчө, ыр менен өл.  
Ыйбаалууга ырыс токтойт.  
Ыйдын да өз күлкүсү бар.  
Ыйдын түбү – ый, сыйдын түбү – сый.  
Ыйкы-тыйкы болсоң чачыларсын.  
Ыйлаар бала атасынын сакалы менен ойнoit.  
Ыйлагандан коркпо, күлгөндөн корк.  
Ыйлаганды сураба өлгөнү бардыр, күлгөндү сураба билгени бардыр.  
Ыйлагандын көзү жаман, айткандин оозу жаман.  
Ыйлап жүрүп кулак байла, ырдап жүрүп суу сүгар.  
Ыйламайынча балага эмчек кайда?  
Ыйлап жүрүп арык казсан, ырдап жүрүп суу сүгарасын.  
Ыйлап жүрүп кулак байла, ырдап жүрүп суу сүгар.  
Ыйласа – сураба, күлсө – сура.  
Ыйлашаарга өз жакшы, сыйлашаарга жат жакшы.  
Ыйман бар жерде ырыс бар.  
Ыйман турар токтуктан, ыйман качаар жоктуктан.  
Ыймандуу уул болбосо, баланын баласына кор экен.  
Ыймандуудан ырыс качпайт.  
Ыймандуулук – жакшылыктын башаты.  
Ыйманы бар боз бала күйүп турган чырактай, ыйманы жок бала, жакын да болсо ыраактай.

Ыйманы бардын – ырысы бар, ырысы бардын – ынтымагы бар, ынтымагы бардын – жыйынтыгы бар.

Ыйманы тазага ырыс жугат.

Ыйык сезим жүрөктү кытыгылайт.

Ылай суу – оору булагы.

Ылайдын күчү бел менен, дыйкандын күчү жер менен.

Ылайсыз дубал курулбайт.

Ылдыйга аккан сууну өйдө ағыза албайсын.

Ылдыйкы бутак – өйдөкү бутактын тиреги.

Ымыркай бала күштүн көлөкөсүнө тоңот.

Ынанымы жоктүн адеби жок.

Ынкылап, ынкылапта ынтымак.

Ынсап эч кимди кор кылбайт.

Ынсапсыз ыйманына камчы чабат.

Ынсапсызга кашык салсан – беш ууртайт.

Ынсапсыздык – уятка калтыруучу иш.

Ынсапсыздык кишини орго салат.

Ынсаптуу болсон озосун, ынсапсыз болсон осолсун.

Ынсаптуулук адамдын дүйнөсүн тазартып, касиетин арттырып турат.

Ынсаптын түбү жок, марттыктын чеги жок.

Ынтымагы бар болсо, базары жүргөн чарбактай.

Ынтымагы бар жерди ырыс уялайт.

Ынтымагы бар әлге ырыс жугат, ынтымагы жок элди каргыш урат.

Ынтымагы бар әлдин жарыла сүйлөйт чечени, ынтымагы жок әлдин жабыла сүйлөйт нечени.

Ынтымагы бар әлдин ырыссызы мол (карды ток) болот.

Ынтымагы жоктүн ырысы жок.

Ынтымагың бар болсо, айылың менен журтка тен болоурсун.

Ынтымагың болбосо, жашоо кыйын тынчыраак.  
Ынтымагың болбосо, ит менен күшкә жем бо-  
лоорсун.

Ынтымак – Ата журттун көрөңгөсү.

Ынтымак – бейкүттүктүн көрөңгөсү, ымала –  
ырыстуу элдин жөрөлгөсү.

Ынтымак – ийгиликтин башаты.

Ынтымак – ырыс булагы.

Ынтымак – элдин жолун ачат, ынтымак болбо-  
со, ырыс качат.

Ынтымак баарынан ыйык.

Ынтымак бар жерде (же элде) ырыс бар.

Ынтымак бар жерде ырыс түнөк табат (уялайт).

Ынтымак болбой иш онолбос, ырыс токтобос.

Ынтымак болбой эл болбайт, ырыстуу кары кем  
болбайт.

Ынтымак болбой, ырыс турбайт.

Ынтымак болсо калкында, душманындан тар-  
тынба.

Ынтымак болсо үйүндө, ырыскы толот күнүгө.

Ынтымак достордун жолун ачат, ынтымак бол-  
босо ырыскың качат.

Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу  
журт жакшы.

Ынтымак жок үйдө ырыс жок.

Ынтымак кеткенде ырыс качат.

Ынтымак көкөлөтөт, чыр-чатақ көмөлөтөт.

Ынтымак курулган жерге ырыскы өзү келет.

Ынтымак менен адилеттик бар жерде душман  
кучсуз, элдин маанайы жарык.

Ынтымак турбай ырыс турбайт.

Ынтымак түбү – ийгилик, тирилик түбү – бир-  
дик.

Ынтымак ыдыраса – баары желге кетет.

Ынтымаксыз атадан алтоо болсон – онбоссун,  
ынтымактуу атадан алтоо болсон – жолборссун.

Ынтымаксыз эл жетим.

Ынтымактан айрылсан, колундагы иш кетет.  
Ынтымактуу атадан алтоо болсоң – жолборссун.  
Ынтымактуу жамааттын көрүүчү көзү, сүйлөөчү  
сөзү бар.

Ынтымактуу үйгө ырыс түнөйт.

Ынтымактуу эл утат.

Ынтымакты кармаган адамда бар ынтымак.

Ыңырчагы ырдагандын, келини (керегеси) кер-  
дейт.

Ыңырчакта сыр жок, кынаракта кын жок.

Ыр – өмүрдүн булагы.

Ыр – сөздүн падышасы.

Ыр – ыйык дүйнө.

Ыр кадырын акын билет, сыр кадырын жакын  
билет.

Ыр менен күлкү – тамактын тузу.

Ыр менен күлкү бүткөндө жашоо токтойт.

Ыр чыгарат черди (көнүлдү), ырсыз өткөн өмүр  
өмүрбү.

Ыр, гүл – өмүрдүн канаты.

Ыраазычылыкта нааразычылык жок.

Ыраактагы туугандан, жакындагы дос өөдө.

Ырайы бар боз балдар күйүп турган чырактай.

Ырайына жараша ыйманы.

Ыракатсыз өмүрдөн, уктап көргөн түш жакшы.

Ыракмат мээнеттен кийин.

Ырахат издесен мээнетинен коркпо, кубаныч  
издесен кайгысынан коркпо.

Ырахатсыз өмүрдөн, уктап көргөн түш артык.

Ыргайдан катуу шиш болбойт, кебептен шириң  
эт (көш) болбойт.

Ырдай билүү – ырыс.

Ырдан жүргөн ыры бардын бүтпөй жүргөн чы-  
ры бар.

Ырдуу күйөө, чырдуу кыз.

Ыржын кызга тыржын (кәэде мылжын) күйөө.

Ырксыз үйдүн баласы тентек, баштуу үйдүн карысы жөнтөк.

Ыркы жок элдин уурусу күч, доочусу көп.

Ыркы жокко барк конбос.

Ыркыраган үйдөн ыктуу кокту жакшы.

Ырлардын ажарын ырчы ачат.

Ырчы – сынчы, зөөкүрдү сабаар – камчы, куртак жерге тамчы, дүлөйгө – кулак, чөлгө – булак.

Ырчы менен думананын жүрбөгөн жери жок.

Ырчылардын (жамакчынын) сөзү алтын.

Ырчылык – чоң өнөр.

Ырчынын тилинде мурчу болбосо, сөзүнүн курчу болбойт.

Ырчынын ыры түгөнбөйт, сынчынын сыны түгөнбөйт.

Ырылдашып жашаган үй – тозок.

Ырыс – жугушат, дөөлөт (билим) – оошот.

Ырыс алды – ден соолук, андан кийин ак жоолук.

Ырыс алды – ынтымак, ыркы жокко конбос бак.

Ырыс алды ынтымак, ынтымагын болбосо, алдындан таяр алтын так.

Ырыс жугушат, билим (же акыл) оошот.

Ырыскы – иште, иш – колдо.

Ырыскыны жер берет, ынтымакты эл сүйөт.

Ырыскысыз киши болбойт.

Ырыстуу элдин карысы карыганда казына болот, чырлуу элдин карысы карыганда касап болот.

Ырыстууга – жуучу, ырысы жокко – доочу.

Ырыстуунун аты күлүк, кызы сулуу чыгат.

Ырысты көрсө жалган качат, жолборсту көрсө тайган качат.

Ырысы барга бөлтөк, ырысы жокко келтек.

Ырысы жок элдин ырымы күч.

Ырысы жокко ышкындан айтпайт, кешиги жокко кемирчектен айтпайт.

Ырысы жоктун аты кара чабуулда жүгүрөт.

Ырысы жоктун ырымы күч, таалайы жоктун табышмагы күч.

Ырысы жоктун этегине буудай салса төгүлөт.

Ысабы жокко кашык салсан беш ууртайт.

Ысарда (Букарда) булу бардын көңүлү ток.

Ысык болсоң оттой бол – жашообузга дем берген, арыбас болсоң абадай бол – адамга өмүр кен берген.

Ысык суу да бир кезде муздак болгонун унуппайт.

Ысыктын суугу, арыктын семизи, токтун ачыбар.

Ышкысы жоктун ыйманы жок.

## Э

Эбепкө – себеп, эгиз улакка – айры шыбак.

Эби бар иш бүтүрөт, кеби бар сөз бүтүрөт.

Эби жок тантып сүйлөгөн, адамдын сырын билбеген.

Эбин таап кармаса, үйдүн көркү катында.

Эбин тапкан (билген) темирди да үзөт.

Эбин тапкан эки (же этин) жейт.

Эгем бир улак жаратса, бир түп шыбак кошожаратат.

Эгер адамзат жай менен кыш, ысык менен суук, ачуу менен таттууну көрбөсө, бул чиркин бир катырган сүрөт эмеспи.

Эгер эне азап тартса, ага уулу күнөөлүү.

Эгерде болсо ынтымак, үйүндө бакыт күлпунат.

Эгиз козудай болуп.

Эгиз улакка – айры шыбак.

Эгизден төл өсөт, әмгек менен эр өсөт.

Эгилбеген жер жетим, элиnen азган эр жетим.

Эгин айдоо – байлык айдоо.

Эгин көп болуп эки жыл ичпейт, төө көп болуп конокко сойбайт.

Эгин ессө кырман табылаар, канаттуу көбөйсө ормон табылаар.

Эгин сатсан ороонон сат, мал сатсан короонон сат.

Эгин эгип мал бакпаптыр, эптеп-септеп жан сактаптыр.

Эгин эккен арыктайт, түшүмүнө семирет.

Эгиндин баар жери тегирмен.

Эгиндин жайын эккен билет, арабанын жайын чеккен билет.

Эгиндин кандайлыгы – чардан, кыштын кандайлыгы – кардан, күндүн кандайлыгы – таңдан, кептин кандайлыгы – тилден.

Эгинчи жоодо тынат, балыкчы доодо тынат.

Эже кийгенди синди киет.

Эжекем эрге тийди, эскиси мага тийди.

Эжекеме ишенип эрсиз калдым.

Эжелүү кызга – эски тон.

Эжелүү кызга тон кайда, эчкүлүү койго суу кайда.

Эжени көрүп синди өсөт, аганы көрүп ини өсөт.

Эзелден душман журтту тууган кылуу – бул эң бийик сыймык.

Эзелден желки тон болбайт, эптесен жээн эл болбайт.

Эзели душман эл болбайт.

Эки адам баш кошсо – бүтүм, эки таш баш кошсо – күкүм.

Эки адам чатакташса – акылдуусу күнөөлүү.

Эки айылды әриктүрбей, бир айылды бириктүрбей.

Эки арамза дос болбайт.

Эки ат минген кеч калбайт, элдүү түлкү ач болбайт.

Эки ат эр карытат.

Эки атаны төрткө бөлгөн кол башчы жоодон өлөт.

Эки аяктуу адам түгүл, төрт аяктуу мал аксайт.  
Эки аял – базар, үч аял – жарманке.

Эки аял мундашкан кезде эже-синди болуп чыга келет.

Эки баатыр эргиши, бирөө өлүп, бирөө калат.

Эки бай куда болсо – жорго алышат, эки кедей куда болсо – дорбо алышат.

Эки байдын ортосунда кедей байыбайт.

Эки бакыр – бир тукур.

Эки бузук бириксе – баары кыйшык.

Эки бәэлүү эл сактайт, жалгыз бәэлүү жан сактайт.

Эки доочу бир келсе – амалыңдын кеткени, эки оору бир келсе – ажалыңдын жеткени.

Эки дөө кагылышса, орто жерде кара чымын кырылат.

Эки жагына байкап иш кыл, жылкына карап ышкыр.

Эки жакшы баш кошсо – тунук суудай, эки жаман баш кошсо – ылай суудай.

Эки жакшы баш кошсо – ырыс, бир жаман менен бир жакшы баш кошсо – дурус, эки жаман баш кошсо – күн сайын уруш.

Эки жакшы бир жайлого чыкса кудалашып түшөт, эки жаман бир жайлого чыкса, кубалашып түшөт.

Эки жакшы бириксе көкөлөп учат, муратына жетет.

Эки жакшы дос болсо, кыл өтпөй калат арадан, эки жаман жоо болсо, кол кетпей калат жакадан.

Эки жакшы кас болбойт, эки жаман дос болбойт.

Эки жакшы кошулса, бирин бири кыйышпайт, эки жаман кошулса, кен дүйнөгө сыйышпайт.

Эки жаман баш кошмок ар кайда, эки жакшы баш кошмок күн кайда.

Эки жаман таарынышса – амандашпайт, эки жакшы таарынышса – жамандашпайт.

Эки жаманга олжо түшүптүр, аны бөлө албай топко түшүптүр.

Эки жарты, бир бүтүн – эптүү кыздын калыны, сексен жылкы, сегиз төө – септүү кыздын калыны.

Эки жинди бир кетти – эсен барып, соо келсин.

Эки жол айры болсо, иттин башы кангы болот.

Эки жоо беттешсе, коркогу мурда кол салат.

Эки жүздүү – эл бузат.

Эки зыкым куда болалышпайт.

Эки иштен бир иш.

Эки кайталанган сөздүн ээси табылбайт.

Эки катын аламын деп, не балаага калыпмын.

Эки катын алганча, эки капитал чай керек, эки семиз бээ керек.

Эки катын алганын – чон балаага калганын.

Эки кеменин башын кармаган сууга кетет.

Эки киши күнөкөр, бир киши данакер.

Эки киши күрөшсө – балбаны женет, эки эл чашыса – эстүүсү женет.

Эки киши урушса, женцилгени акылдуу.

Эки көнду кууган бирин да кармай албайт.

Эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт.

Эки көз – ээсине жетет, элдик көз – тагдырды чечет.

Эки көздүн бири жоо чыккан заман.

Эки көзүн ойносо жакут эмей эмине, эки колун ойносо бакыт эмей эмине.

Эки кузгун талашса, бир каргага жем түшөт (жем болоор).

Эки күнгө ээси бербейт, бир күнгө өгүз өлбөйт.

Эки кылыш бир кынга сыйбайт.

Эки кырчанғы бир токойdon табышат (же бир токойдо батышпайт).

Эки молдо – бир киши, бир молдо – катын киши.  
Эки нар жөөлөшсө, ортодогу бейажал чымын  
өлөт.

Эки ой бир көөдөнгө сыйбайт.

Эки ойлоп, бир сүйлө.

Эки ооз бириксе, жалгыз ооз тим турат.

Эки оору бир келсе – ажалындын жеткени, эки  
доочу бир келсе – амалындын (абийириндін) кет-  
кени.

Эки өчтүүнү бир күчтүү кошуптур.

Эки сарыдан маймылча тууйт, эки карадан кар-  
гача тууйт.

Эки таш беттешкен жерде – күкүм, эки дос бет-  
тешкен жерде – бүтүм.

Эки текем бир букача жок бекен.

Эки тентек элге сыйбайт.

Эки тизгин бир чылбыр, эби менен булкундур.

Эки тоо кошулбайт, эки адам кошулат.

Эки тоонун чөбүн самаган кийик ач калат (же  
ачтан өлүптүр).

Эки төө жөөлөшсө, ортосунда бейажал чымын  
өлөт.

Эки тоо кошулбайт, эки адам (эл) кошулат.

Эки туйгун качырса, каздын шору.

Эки тууган урушат – эртесинде табышат.

Эки уй баккандын үйү – айран, эки зайып ал-  
гандын үйү – ойрон.

Эки уйлуунун үйү айран, эки аялдуунун үйү ой-  
рон.

Эки чанач, бир козу – эр жигиттин жолдошу.

Эки шумкар талашса, бир кузгунга (же каргага)  
жем болот.

Эки эл тараап болсо, эптүү жигит катын алат.

Эки эр бириксе бийик дабан, бел ашат.

Эки эр өлтүргөн бир эр өлтүргөндү кандуу моюн  
дейт.

Эки эргежээл бул аalamга батпаптыр.

Эки эргежээлге дүйнө тар.

Эки эрдин доступу – бир белден ашырат, эки элдин доступу – мин белден ашырат.

Эки эчкин болсо, үйүн толо быштак, эки аялын болсо, үйүн толо мушташ.

Экономика эмгектенсе, мамлекет сүрдөнөт.

Экөө турмак бирөө жок, бирөө турсун күйөө жок.

Экөөнө бирөө бата албайт, аттууга жөө жете албайт.

Экпей консон әгин жок, үйрөнбөсөн билим жок.

Экпесең жер кысыр, асырабасаң көл кысыр.

Эксен әгин – ичерсин тегин.

Эл – башы менен, тоо – ташы менен, аяк – аши менен.

Эл – жердин гүлү.

Эл – көл, әлди билбес – чөл.

Эл – мазар, әлден чыккан (же кеткен) -азар.

Эл – намысынан жоого тиет, катын – намысынан кара киет.

Эл – ыйык, әлден чыккан – суюк.

Эл – ырыстын киндиги, эр – ырыстын коргону.

Эл – әл болду, Элебай акем не болду?

Эл – әлден, суу – жерден.

Эл – эне, жер – ата.

Эл (көп) менен көргөнгө, кабак салбай кайрат кыл.

Эл агасыз, суу жакасыз болбойт.

Эл айтпайт, эл айтканда кем айтпайт.

Эл айтса, эп айтат.

Эл акылсыз болбойт, көл казсыз болбойт.

Эл акысын жер жебейт.

Эл аралаган сынчы болот, жыгач аралаган үйчү болот.

Эл аралык кадыр-барк – өнүгүүнүн зор булагы.

Эл багуучу эр жигит эли менен кенешет.

Эл байлыгынан жер байлыгы.

Эл байынан жер байы (көп).

Эл бар жерде – жениш бар.  
Эл бар жерде эр бар, эр бар жерде – жениш бар.  
Эл башчылар достошсо, бактысы болот журтунун.

Эл башы болгуча, суу башы бол.  
Эл башы болмок оной, эл баштамак кыйын.  
Эл башына иш түшсө, кыштын күнү үй чечет.  
Эл башына күн түшсө, жан аяган жигитпи.  
Эл башына күн түшсө, эл эңсеген эр келет, эр убайын эл көрөт.

Эл башына түшкөн күн, эр башына түшкөн түн.  
Эл бийлиги – адилет, келечеги – акыйкат, таяныгчы – калыстык.

Эл бийлиги – баарынан жогору.  
Эл бийлөөгө амал керек мин – түмөн, ошентсе гана ачылмакчы түн – туман.

Эл бириксе, ажаанды женет.  
Эл бириксе, жениш болот.  
Эл биримдиги – бардык баалуулуктан жогору.  
Эл болбосо, эр болбойт.  
Эл бузган шүмшүккө эл көрбөгөн жаза керек.  
Эл бузган эң жаман иш.  
Эл дайра болсо анын нугу – салт.  
Эл дарбыса, эшек кошо дарбыйт.  
Эл деген залкар байлык, түгөнбөс кенч.  
Эл деген киши ээрден түшпөйт.  
Эл достугу – әлчиден.  
Эл дөөлөтү – әмгек, әмгек – баарын женмек.  
Эл жакалай конбосо, бетегелүү бел карып.  
Эл жакасын бейкут багаар кыраандарын бар болсун!

Эл жарыткан чыракты үйлөп өчүргөндүн сакалы күйөт.

Эл жасаса жүрөгүм ооруйт, өзүм жасасам белим ооруйт.

Эл жеринде бий болгуча, өз жеринде қул болгон жакшы.

Эл жоосуз болбойт, жер тоосуз болбойт.  
Эл ичи – алтын бешик.  
Эл ичи – өнөр кенчи.  
Эл ичинде эл жүрөт, жен ичинде кол жүрөт.  
Эл камын ойлоп башкарғандык – кеменгерлик,  
эл тагдырына кол көтөргөндүк – текебердик.  
Эл караган бетибизди жер каратып.  
Эл каргаса, жерге батпайт.  
Эл коргосон озорсун, коргобосон тозорсун.  
Эл көзү – сынчы.  
Эл көрбөгөн шумдукка, эл көрбөгөн жаза керек.  
Эл көркү – мал, өзөн көркү – тал.  
Эл кулагы – элүү.  
Эл маакул тапканды – эр маакул табат.  
Эл маакулга сен да маакул.  
Эл мазар, элден чыккан азаар.  
Эл менен базарсың, элсиз сен азаарсың.  
Эл менен көргөнчө, кабак салбай кайрат кыл.  
Эл менен көтөргөн жүк жерде калбайт.  
Эл менен сен адамсың, элден чыксан жамансың,  
эл менен сен бийиксин, элден чыксан кийиксин.  
Эл менен эл достошсо дөөлөт келет, эл менен эл  
касташса мәннет женет.  
Эл менен эр көгөрөт, суу менен жер көгөрөт.  
Эл менен эргишишпе, эр (же баатыр) менен жоо-  
лашпа.  
Эл мыктылары элetten чыгат.  
Эл намысы – эр намысы.  
Эл намысын эр коргойт.  
Эл оозу элек, же эл оозунда элек жок.  
Эл оозуна калкан коё албайсың.  
Эл оозунда жашаган ыр өлбөс кенч, түбөлүк му-  
рас.  
Эл оозунда элек жок.  
Эл өмүрүн үлгү туткан киши караңгыда чырак-  
туу.  
Эл өнөрү – эртеңкинин энчиси.

Эл сагынбас эр болбойт, жер (же үйрүн) сагынбас ат болбойт.

Эл сүйбөгөн жер сүйбөйт.

Эл сүйгөн эр – чынарлуу бутак.

Эл сүйгөндөй досун болсун, жер сүйгөндөй кошун болсун.

Эл сыйлаган адам эшикке жатпайт.

Эл сыйлаган эр өлбөйт, эр жетилткен эл өлбөйт.

Эл тагдырына кол көтөргөндүк – текебердик.

Эл тараза: жаманынды каталбайсын, жакшынды басалбайсын.

Эл тарткан азапты эл менен кошо тарт.

Эл таянган азамат – жер таянбайт.

Эл тилеги – жакшылык.

Эл турмушун билем десен, базарына бар.

Эл түзгөн нерселер ар дайым асыл жана баалуу.

Эл түркүгү элете.

Эл үйлөсө жел болор, көп түкүрсө көл болор.

Эл үмүтүн эр актаар, эр атагын (же арыгын) эл сактаар.

Эл үчүн жашагын келсе, элден үйрөн.

Эл үчүн кылган жакшылык эбилип жерге түшпөс.

Эл үчүн эзил, калк үчүн кыйнал.

Эл четинде жоо жоолап, курман болгон жигитти өлдү деген жалган кеп.

Эл четине жоо келсе – жан аяган жигитпи, жакшы көргөн досунан – мал аяган жигитпи.

Эл ынтымагы – бийик дубал.

Эл ынтымагы – күт, бийлик биримдиги – бакыт.

Эл ырысқысы – ынтымакта.

Эл ырысын – эл тандайт.

Эл әлге батса, үй үйгө батпайт.

Эл әмгегин жер жебейт.

Эл әмнө болсо, сен да ошо болосун.

Эл әнчисин жеп алыш, сары ооруга баткан бар.

Эл эшиги сом темир – эритүүгө эр керек, дөөлөт деген томолок – токтотууга эр керек.

Элге арналган өмүр – өчпөс өмүр.  
Элге берген куруттан мени эмне куруттун?  
Элге бергениң текке кетпейт.  
Элге жаап өтсө, мага таамп өтөт.  
Элге жаккан жигит кор болбайт.  
Элге жөлөнгөн ээн калбайт.  
Элге караганга әл да аркасын салбайт.  
Элге кызмат эткенин, улуу урматка жеткенин.  
Элге кылган жакшылык жерде калбайт.  
Элге синген сөз эзели өлбөйт.  
Элге таянган эр өлбөйт.  
Элге ылайык эр туулат, эрге ылайык ат туулат.  
Элге әл кошулса – дөөлөт, элден әл кетсе – мээнет.  
Элге әмгек кылган өсөт, әл эрдикке кошот.  
Элге эр кымбат, эрге әл менен жер кымбат.  
Элге эркиндикти әмгек берет, эңгезердей тоскоолдукту әмгек женет.  
Элде болсо ынтымак – элден кетпейт ырыс-бак.  
Элде жүргөн әл тааныр, кырда жүргөн жер тааныр.  
Элден безген – эр әмес, жоодон качкан – шер әмес.  
Элден жеген пул арам, жолобогун эч адам.  
Элден чыккан азамат – әл деп иштеп агарат.  
Элден әл бөлүнсө – мээнет, элге әл кошулса – дөөлөт.  
Элдештирмек – элчилден, жоолаштырмак – жуучудан.  
Элди баккан жер өлбөйт, эр төрөгөн әл өлбөйт.  
Элди бириктире турган да аял, ириттире турган да аял.  
Элди да үйрөт, элден да үйрөн.  
Элди женүү мүмкүн әмес.  
Элди иш бириктиret, сөз бузат.  
Элди талап учурат, күшту канат учурат.  
Элди үйрөткөн элден үйрөнөт.

Элдик оюндар – элдин энчиси.

Элдики – элге, суунуку – сууга.

Элдин – энчиси, тондун – топчусу.

Элдин акылы ченемсиз.

Элдин алтынын алба, алкышын ал.

Элдин багы – малынын башына жараша, эрдин багы – жакындарынын башына жараша.

Элдин байманалуу жашашы, падышанын ние-тине жараша.

Элдин данкын эл билет, дыйкандын данкын жер билет.

Элдин жолу кенен жол, ээрчиген киши адаш-пайт.

Элдин иши эрдин мойнунда.

Элдин көзү көп (болот).

Элдин пейили онолбосо, жердин пейили онолбойт.

Элдин салты – атанын наркы.

Элдин сөзү – чындык көзү.

Элдин сөзү элде калсын, душман сөзү жерде калсын.

Элдин тили – эм.

Элдин тиреги – акылман.

Элдин укугун коргоочулар – адилет, чындыкты коргоочулар.

Элдин уурусунан жердин уруусу жаман.

Элдин эки тиреги бар, биринчиси – акылман, экинчиси – балбан.

Элдин элчилиги, журттун журтчулугу – даңаза.

Элдин эриши – элден, аркагы – жолдон.

Элдин эсебинен чыкпа, жердин чегинен чыкпа.

Элдин эчкисине карасанасан, өзүндүн төөнө көрүнөт.

Элдүү адам – белдүү адам.

Элдүү жерде ууру бар, тоолуу жерде бөрү бар.

Элдүү жерде элек бар, катындуу жерде чөлөк бар.

Элдүү түлкү ачка өлбөйт.

Элебей элге тенелет, эчки койго тенелет.  
Элек сурап барып эрге тийип кетиптири.  
Эллетти билген эл – жерди билет.  
Эли азгандын – жери тозгон.  
Эли байдын – дили бай.  
Эли байдын өзү бай.  
Эли бузук болсо – беги бузук.  
Эли жок деп элден түнүлбө, чөбү жок деп жерден түнүлбө.  
Эли журтуң болбосо, ай-күнүндөн не пайда.  
Эли менен эр көркүү, жери менен эл көркүү.  
Эли мыктынын бели мыкты.  
Эли тозмоюн эл кадыры билинбейт, жери тозмоюн жер кадыры билинбейт.  
Эликти көрсөн атып өт, селдени көрсөн качып өт.  
Эликтин мойнун ок кесет, эрдин мойнун жок кесет.  
Элим жаман дебегин, жүрөөр жерин эл.  
Элин коргоп, жоо сайган – баатырлардын адаты.  
Элин ойлобой калган башчы айыкпас дарт, жу-  
гуштуу ылан.  
Элин сагынбас эр болбойт, үйүрүн сагынбас ат болбойт.  
Элин сактап, туу кармап, эр өлбөсө, эл өлбөйт.  
Элин саткан жоодон өлөт.  
Элин сүйбөс эр болбойт, жерин сүйбөс эл бол-  
бойт.  
Элин сүйгөн – өсөөр, элден качкан – тозоор.  
Элин сүйгөн эр өлбөйт, жерин жетилткен эл өлбөйт.  
Элин сыйлабаган тилин жээрийт.  
Элин сыйлабас четте калат, жерин сыйлабас дартка чалдыгат.  
Элине арка болуучу уул – эки миздүү канжар.  
Элине моюндашкан азамат душманына тизе бүкпөс.

Элинен азганга эки жылы эл жок, жеринен азганга жети жылы жер жок.

Элинен безген эр онбос, көлүнөн безген каз онбос.

Элинен качканды бөрү жейт.

Элин барда шордуумун дебе, мекенин барда жардымын дебе.

Элин менен бийиксин, элден чыксаң кийиксин.

Элин сынганы – белиң сынганы.

Элин түлкү болсо түлкү бол, бөрү болсо бөрү бол.

Элин тынч болсо, жаның тынч болот.

Элинде жаманың болсо – эрмегин ошол.

Элинде тынчтык жок болсо, алдындан таяр алтын так.

Элинди жаман көрсөн, элге кантип батасын, жеринди жаман көрсөң көргө кантип батасын.

Элпек болсон элин сүйөт, курбу-курдаш тецин сүйөт.

Элсиз эрдин күнү жок, эрсиз аялдын күнү жок.

Элүү жашың – әңгөн жаш, даанышмандык келген жаш.

Элүү жылда эл жаңы, жүз жылда жер жаңы.

Элүүндө белден ашкан короздойсун.

Элчиге өлүм жок.

Элчилир элди жакындаштырат.

Элчиси эссиз болсо, башчысынын башына бак конбос.

Эмгеги аздын – өнмөгү аз (же эмгек аздан өнмөк аз).

Эмгегин сүйгөн адам артта калбайт.

Эмгегине карай өнмөгү.

Эмгегинен бакыт тапкан адам чыныгы сулуу адам.

Эмгегин – ырыс-кешигин, үй-жайың – кут конгон алтын бешигин.

Эмгегин адад болсо, татканың таттуу болоор.

Эмгегин күчтүү болсо, сөзүн, өткүр.

Эмгегин менен элге жак, кор кылбай асыл жанды бак.

Эмгегин шандуу болсо, жегениң майлуу болот.

Эмгегинден баар тапсан, мартабаң чоноет.

Эмгек – адамдын үзүрү.

Эмгек – азоо ат, максат – аны үйрөтүш.

Эмгек – бакыт булагы, билим – өмүр чырагы.

Эмгек – дайра, билим – кеме.

Эмгек – кишинин тун уулу.

Эмгек – чыйралтат, өмүр – үйрөтөт.

Эмгек – әл ырысы.

Эмгек – әрдин көркү, эр – әлдин көркү.

Эмгек адамды жыргатат, бекерчилик ыйлатат.

Эмгек адамды чыйралтат.

Эмгек- азоо ат, максат – аны үйрөтүш.

Эмгек бакытка эшик ачат.

Эмгек бар жерде жылыш бар, жылыш бар жerde ырыс бар.

Эмгек бар жерден дөөлөт күт.

Эмгек данкка жеткизет.

Эмгек жокко жеткизет, эрикпей кетменди алтын колуна.

Эмгек иштегенге имерилиет, бакыт издегенге багынат.

Эмгек кылбай элге ачууланба, әгин айдабай жерге ачууланба.

Эмгек кылбай эр онбос, бирдик болбой эл болбос.

Эмгек кылбай эр онбос, бириндеген эл онбос.

Эмгек кылса ач калбайт, жара чыкса түк калбайт.

Эмгек кылсан жашындан, дөөлөт кетпейт башындан.

Эмгек кылсан эринбей, тоёт кардын тиленбей.

Эмгек кылсан – өнмөк бар.

Эмгек менен жер көгөрөт, эл менен эр көгөрөт.

Эмгек синирген эрдин эл арасында аты өчпейт.

Эмгек текке жетпейт.

Эмгек үстү – күлкү, күлкү арасы – өмүр.

Эмгек әрдикке жеткирет, әрдик әлдикке жеткирет.

Эмгек әрезеге жеткирет.

Эмгек әткен күлүк аттай арыбайт, бетине бырыш түшсө да карыбайт.

Эмгек этсен – үзүрүн көрөсүн.

Эмгексиз адам әч нерсе албайт.

Эмгексиз бакыт – тузу жок тамактай.

Эмгексиз дыйкандын күнү өтпөйт.

Эмгексиз иш бүтпөйт, эринчээктин колу тийбейт.

Эмгексиз киреше – бетке чиркөө.

Эмгексиз тапкан мал әсепсиз кетет.

Эмгексизге ыракат жок.

Эмгекте женишке жетишкен, тынчтыктын чебин бекиткен.

Эмгектен артық әм-жок, кайраттан артық дем жок.

Эмгектен арыктасаң, түшүмүнө семиресин.

Эмгектен булчун чыналат, эринчээкке конбос бак.

Эмгектен качпа, ырысқынды чачпа.

Эмгектен качпагын, ушак сөз айтпагын.

Эмгектен качсан – дөңгөккө, дөңгөктөн качсан сөңгөккө.

Эмгектен өткөн ырыс жок.

Эмгектенсөң – жетесин муратка, жалкоолонсон – каласын уятка.

Эмгектенсөң жылыш бар, жылыш бар жерде ырыс бар.

Эмгектеп жылсан да эртеениң умтул.

Эмгекти барктасан, әмгек сени барктайт.

Эмгекти билбegen адам – урмат-сыйга татыксыз жолбун.

Эмгекти көрбөгөн – ыракаттын кадырын билбейт.

Эмгекти сүйбөгөн адам – эси жок наадан.  
Эмгектин денгээлин мезгил тастыктайт.  
Эмгектин көркү ыракат, эринчээкке конбос бак.  
Эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу.  
Эмгектин түбү – ырахат, эринчээкке конбос бак.  
Эмгектүү (же жазган) кулда чарчоо жок.  
Эмгектүү кулда чарчоо жок.  
Эмгектүүнүн – наны таттуу, жалкоонун – жаны таттуу.  
Эмгектүүнүн аты калат, эселектин даты калат.  
Эмгекчил журтка таанылат, жалкоо дартка кабылат.  
Эмгекчил киши кадырлуу, эмгекеиз киши жабырлуу.  
Эмгекчил таң атаарын күтөт, жалкоо күн баатарын күтөт.  
Эмгекчил токтоно албайт иш болбосо.  
Эмгекчил әрди эл ээрчийт.  
Эмгекчилдин малы семиз, телегейи тегиз.  
Эмгекчилдин эмгеги байлык, билимдүүнүн пикири байлык.  
Эмдик боз минсен оозун тарт, элдүү жерде тилин тарт.  
Эмне эксен – ошону оросун.  
Эмчектүү аял үмүттүү, эрсиз аял күйүттүү.  
Эне – кыздын төркүнү.  
Эне – өмүр булагы, бала – өмүр чырагы.  
Эне – тоодогу булак, бала – чөлдөгү кулан.  
Эне – үйдүн куту, чырагы, касиети.  
Эне адаты – кызга үлгү.  
Эне болуу – әрдик.  
Эне деген касиеттүү от.  
Эне көнүлү балада, бала көнүлү талаада.  
Эне көөнү – бешикте, бала көөнү – эшикте.  
Эне көргөн тон бычат, ата көргөн ок жонот.  
Эне өлсө – төркүн жок, ата өлсө – тууган жок.

Эне өлсө төркүндөн кадыр кетет.  
Эне сабырында чек жок,  
Эне сүтүн актоо – уннтуулгус карыз, эне тилин  
сактоо – ыйык парыз.

Эне сыйлаган элине жагат.  
Эне сырды – кызында, ата сырды – уулунда.  
Эне тилди барктоо – башкы маданияттуулук.  
Эне тилин билбegen элин сүйүп жарытпайт, эне  
тилин сүйбөгөн, эси жогун аныктайт.  
Эне тилин билбegen, эли-жерин сүйбөгөн.  
Эне тилин жериген уул – кул! Өз улутун кем-  
синткен кыз – күн!  
Эне тыйбас кыздан түнүл, ата тыйбас уулдан  
түнүл.  
Эне тыйган кыз эмес, эндик тийген бет эмес.  
Эне элжиресе – өпкө-боорун чабат, баласы ақыл-  
дуу болсо – ысык мээрим табат.  
Эне элжиресе өпкө-боорун чабат, баласы ақыл-  
дуу болсо – ысык мээрим табат.  
Энеге баланын алалыгы жок.  
Энеге жакканың-балалык, элге жакканың-адам-  
дык.  
Энеде кээр болбосун, мээр болсун.  
Энден – тарбия, атадан – ақыл.  
Энден бир, турмуштан мин тууласын.  
Энден кийин төркүн жок, эрден кийин жыргал  
жок.  
Энден сүт ич, ақылмандан ақыл ич.  
Энден төрөлгөнүн эстей жүргүн, ак сүтүн эмге-  
ниди актай билгин.  
Энелүү баланын өзү ток, энесиз баланын көзү  
ток.  
Энелүү жетим – эрке жетим, аталуу жетим –  
арсыз жетим.  
Энелүү кыз – никесиз, атасыз уул – жетесиз.  
Энелүү кыз – уз, аталуу уул – әлпек.  
Энени коргоо – баланы коргоо.

Энени коргоо – тынчтыкты, бейкуттукту, келечекти камсыз кылуу.

Энени көрүп кыз өсөт, эжени көрүп синди өсөт.

Энени сыйлаган кыз – элчил, атаны урматтаган уул – акыйкатчыл.

Эненин ачуусу жазгы кардай.

Эненин баскан жери бейиш.

Эненин дени сак болсо, улуттун дени сак болот.

Эненин колунан кыз тойбийт, эрдин колунан күш тойбийт.

Эненин көөнү балада, баланын көөнү талаада.

Эненин отуз уулу болсо да, көнүлчөөгүн көп көрбөйт.

Эненин сөзү – нур, атанын сөзү – ур.

Эненин сүйүсүнө тен келүүчү эч нерсе жок.

Эненин сүтү – ыйык, элдин тузу ыйык.

Эненин тогуз уулу болсо да көп көрбөйт.

Эненин эмгеги эки дүйнөдө эстен кетпейт, ата кадырга жетпейт.

Энендин баткакта жатканын айтып келгенге сүйүн.

Энени жонуна көтөрүп үч ирет Мекеге жөө барсан да карызындан кутулбайсын.

Энеси болушчаактын кызы ыйлаак, атасы болушчаактын уулу урушчаак.

Энеси жок кыз, атасы жок уул – жетесиз.

Энеси жоктун – кызы баш, атасы жоктун – уулу баш.

Энеси көрбөгөнүн кызы көрөөр, атасы көрбөгөнүн уулу көрөөр.

Энеси-атасы бир болгону менен кыз баланын эли-жери бөлөк.

Энесиз үй-булө – билиги өчкөн шам чырак.

Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнө өт.

Эң асыл байлык – ынсан.

Эң ачуу да тил, эң таттуу да тил.

Эң жакыным деп, сырынды билгенди айт.

Эн сонун ойлоп тапкан жанылыгын – небак унутулган эскилиик.

Эн чоң жоготуу – наалат менен каргышка калдуу.

Эн чоң сынчы (сот, тараза, калыс) мезгил, ал баарын иргеп, өз өз ордuna коёт.

Эңкейгенге эңкейгин-башың жерге тийгенче, чалкайганга чалкайгын – төбөң көкке жеткиче.

Эңкейгенге эңкейгин – атандан калган күл эмес, какайганга какайгын – падышанын уулу эмес.

Эңсеген таппайт, издеңген табат.

Эңсегениңе жетмейинче әркин болбойсун.

Эп келтирип сүйлө – ырдын көркү ақында.

Эп келтирип сүйлөсөн, эл сөзүндү угат да.

Эп көргөндү эп көр, жек көргөндү жек көр.

Эпкиндүү болсо элин сүйөт, курбу-курдаш, тенин сүйөт.

Эптең айткан сөзү артык.

Эптүү жигит – энчилеш.

Эптүү зайып жартыны бүтөйт, кысканы узартат.

Эптүү сүйлөп чөгөлөсө, кулдук кылып, баш ургун.

Эптүү уулдан, септүү кыз туулат.

Эпчилик төөнү жаса муштагандай иш кылат.

Эпчилик эки ичет.

Эр – баш, катын – моюн.

Эр – намыстын кулу.

Эр – туулган жеринде, ит – тойгон жеринде (жашайт).

Эр – түркүк, зайып – анын жары.

Эр – улан болбойт, ат – кунан болбойт.

Эр – чачат, аял – катат.

Эр – әгиз, әмгектүү – жалгыз (же сегиз).

Эр – әлден – суу – жерден.

Эр – әлден, балык – суудан.

Эр адамдын ачуусу бар, кеги жок.

Эр адамдын жан жолдошу – ат.  
Эр азamat – әлдин көркү.  
Эр азamat өлсө, Чубактын кунун куугандай күү.  
Эр азamat әл үчүн туулат, әлге кыйын иш түшсө,  
әл үчүн белин буунат.  
Эр азamatка намыс, коёнго камыш керек.  
Эр азыгы менен бөрү азыгы жолдон.  
Эр айланып элин табат, тулпар айланып казы-  
тын табат.  
Эр атасыз болбос.  
Эр аттан айрылганда – жөө, эр әлден айрылган-  
да – алсыз, жетим.  
Эр атын зайып чаба албайт.  
Эр ачтан өлбөйт, ардан өлөт.  
Эр барданы бек болсун, ат барданы бош болсун.  
Эр башына иш түшсө өтүгү менен суу кечет, ат  
башына иш түшсө, ооздугу менен суу ичет.  
Эр башына иш түшсө өтүгү менен суу кечет.  
Эр бир өлсө, эс мин өлөт.  
Эр болсоң көк бол, айткан сөзүнө бек беш.  
Эр болсоң әрдигинди әлге көрсөт, арык казсан  
кучунду жерге көрсөт.  
Эр болсоң әрдигинди әлге көрсөт, арык чапсан  
кучунду жерге көрсөт.  
Эр болсоң, көк бол, айткан сөзгө бек бол.  
Эр бөрү жолдуу.  
Эр даңқын әл чыгараар.  
Эр деми – эм.  
Эр достугу – эгиз, әл достугу – дениз.  
Эр жакшысы таз болот, ат жакшысы боз болот.  
Эр жалдаган әмгегинен табат.  
Эр жандаган муратка жетет, ит жандаган сууга  
кетет.  
Эр жаны колго түшөөр, күш жаны торго түшөөр.  
Эр жанылса да, әл жанылбайт.  
Эр жанылып колго түшөөр, күш жанылып тор-  
го түшөөр.

Эр жараатсыз болбойт.  
Эр жигит – эл четинде, жоо бетинде.  
Эр жигит ачкадан өлбөйт, ардан өлөт.  
Эр жигит бир сырдуу, миң кырдуу.  
Эр жигит бирде мырза, бирде кул.  
Эр жигит жарагы менен болот, аш табагы менен болот.

Эр жигит жолго жүрөр жолдош менен, карыш-кыр жолдош болбойт жолборс менен, бир жүрбө миң-миллиард берсе дагы акылы жок аkmак наадан менен.

Эр жигит жолу болобу этеги шорго малынбай, эр жигит жолу болобу кез-кезде торго чалынбай.

Эр жигит кези келсе жата калып кар жейт, кези келсе казы кертип, жал жейт.

Эр жигит күрөшпөгүн балбан менен, балбанды жыга албайсың чалган менен.

Эр жигит менен бөрү азыгы – жолдо.  
Эр жигит үйдө туулат, жоодо өлөт.  
Эр жигит эки айтпайт.  
Эр жигит эл камын ойлойт.  
Эр жигит эл карытат, ат арытат.  
Эр жигит эл менен, каз-өрдөк көл менен.  
Эр жигит эл четинде, жоо бетинде.  
Эр жигит элдин камын жейт, эселеk малын жейт.  
Эр жигит эмгекти сүйөт, эмгектин үзүүндө жүрөт.

Эр жигит энеден туулат, эл үчүн өлөт.  
Эр жигитке жетимиш түрлүү өнөр аз.  
Эр жигитке жетимиш түрлүү өнөр аздык кылат.  
Эр жигитке эки миң өнөр аз.  
Эр жигитке эрдик деген улуу урмат, жигитке эрдик атын актоо – кымбат.  
Эр жигитти жандасаң – эрсин, коркокту жандасаң – кемсиң.  
Эр жигитти эл ичинде сынаба, эл четинде сына.

Эр жигиттин алганы жараашпаса, алка жакасы  
ак болобу да, элине әмгек синип бак конобу.

Эр жигиттин аты жакшы болсо бир бакыт, ал-  
ган жары жакшы болсо мин бакыт.

Эр жигиттин башы канжыгада, каны көөкөрдө.

Эр жигиттин башына нелер келип, нелер кет-  
пейт.

Эр жигиттин белгиси эптүү болуп термелет.

Эр жигиттин жакшысы әгин айдап, мал багат.

Эр жигиттин ичине ээр токумдуу ат батат.

Эр жигиттин кадырын агайын билбейт, жат би-  
лет.

Эр жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн.

Эр жигиттин убададан тайганы – өлгөнү.

Эр жолдошу – тобокел.

Эр кадырын эр билет, зер кадырын зергер  
билет.

Эр кадырын эр билет, эр билбесе ким билет.

Эр кайраттуу болсо, катын уяттуу болот.

Эр кайраты бир күндүк, эл кайраты мин күндүк.

Эр канаты – күлүк ат, журт тиреги – эр жигит.

Эр кармаган әмгегинен кутулат.

Эр картайса әрки кетет, аял картайса көркү  
кетет.

Эр киши сом темир, эритерге эр керек.

Эр колбашчы өлсө – кол жетим.

Эр конураттан жер конурат өтүптур, ана катын-  
дан бала катын өтүптур.

Эр көрбөгөн кыйышыкты зайып түзөйт.

Эр күзгүсү – әмгеги.

Эр күнүлөсө үй түзөлөт, катын күнүлөсө үй бу-  
зулат.

Эр мактанса бир октук, бай мактанса бир жут-  
тук.

Эр малын чачпай – аты чыкпайт, элге алын-  
байт.

Эр мыктысы әмгегинен байкалат.

Эр намыстын кулу.  
Эр намысы – эл намысы.  
Эр ортону – элүү жаш.  
Эр өлсө да, эл өлбөйт.  
Эр өлтүрүп, эриш бузганым жок.  
Эр өлүмгө құлұмсүрөп барат.  
Эр сайышта коркогу өлөт.  
Эр соргогу үй толтурат, катын соргогу үй курутат (же түгөтөт).  
Эр сыйлаган катын әшикке олтурбайт.  
Эр сыйлаган әшикке жатпайт, ат сыйлаган жөө баспайт.  
Эр сынаар күчкачмын, бир сынабай учпасмын.  
Эр тайын (тагасын) тартат, ит атасын тартат.  
Эр тамагы – элден, бөрү тамагы – жолдон.  
Эр ташыса – әлине, суу ташыса – жәэгине.  
Эр төрөгөн эл өлбөйт.  
Эр төркүнү әшиктен, аял төркүнү төрдөн кайтат.  
Эр төрөгөн эл өлбөйт.  
Эр туулса, элге мактан.  
Эр уйкусу – күш уйкусу.  
Эр улан болбайт, ат кунан болбайт.  
Эр үчүн кылган жакшылық әбилип жерге түшпөс.  
Эр чекишпей бекишпейт (билишпейт).  
Эр шашканда белгилүү болот, ат чапканда белгилүү болот.  
Эр элдин он жагынан каалоосу, жол жагынан паанасы.  
Эр әмгеги менен, жер жемиши менен (данктанат).  
Эр әмгегин эл баалайт.  
Эр әмгегин эл жебейт, эл әмгегин жер жебейт.  
Эр әмилбей мал кайда, кетмен чаппай дан кайда?  
Эр әнеден туулат, тулпар бәэден туулат.  
Эр әнеден туулат, элге кызмат қылат (же эл үчүн өлөт).

Эр энөө болот.

Эр эңсегенине жетет.

Эрге берсен ашынды, эрлер сыйлаар башынды.

Эрге жаккан аял әлге да жагат.

Эрге кезек келгенде эки құлук тен байлайт, жергілік кезек келгенде арпа, буудай тен чардайт.

Эрге келет бир кезек, эрге кезек келгенде эки құлук ат байлайт, ага-иниси бак байлайт.

Эрге қылган жакшылық – әлге жакшылық.

Эрге қылган жакшылық жерде калбайт.

Эрге тиймек бат әкен, өтүк ултармак кеч әкен.

Эрге уйку жоо.

Эрге чарық табылат, жеген иттин бетине кара.

Эрден ашмак бар, әлден ашмак жок.

Эрден багы ачылбаган аял, әшекке токулган арғымак әэрдей.

Эрден бессен да, әлден безбе.

Эрден кийин сый жок, әнеден кийин төркүн жок.

Эрден кийин әрмек жок, уулдан кийин урмат жок.

Эрден чыксан да, әлден чыкпа.

Эрден ыйман качып кутулбайт.

Эрден әрдин неси артық? Әптең айткан сөзү артық.

Эрди баккан жер өлбөйт, әр төрөгөн әл өлбөйт.

Эрди даңазалаган эли, жерди даңазалаган кени.

Эрди жарыткан да аялды, арыткан да аялды.

Эрди жоо үстүндө көр.

Эрди кабагынан сына.

Эрди карыганда көрбө, аргымакты арыганда көрбө.

Эрди катын бир үйдүн – айы менен күнү.

Эрди катындын ынтымагы – капкалуу калааңынын берекеси.

Эрди көнүлдө сыйлан, жоону көрбөй баалан.

Эрди кудай ураарда котур болуп кашынат, атты кудай ураарда аягынан басынат.

Эрди кудай уарда элүүсүндө жаш болот.  
Эрди намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт.  
Эрди талап учурат, күшту канат учурат.  
Эрди эл баалайт.  
Эрди эли сактайт, эр элдин эмгегин актайт.  
Эрди эне, күлүкту бээ тууйт.  
Эрди эр кылган да аял, жер кылган да аял.  
Эрди этегинен, нарды буйласынан кармайт.  
Эрдиги тоодой, көндиги көлдөй.  
Эрдигинен Солто кырылды, энөөлүгүнөн Кольдош  
кырылды.  
Эрдигин бар эсин жок, эчтеме менен ишин жок.  
Эрдик билекте эмес, жүрөктө.  
Эрдик күрөштө туулат.  
Эрдик кылсан, сүрө кыл.  
Эрдик кылып кой сойду (сойсон), иттик кылып  
төш тартты (тартпа).  
Эрди-катын – эриш-аркак.  
Эрди-катын урушат, эси кеткен болушат.  
Эрди-катын чабышат, эртесинде табышат.  
Эрди-катындын жаңжалы шал оромол курга-  
ганча.  
Эрди-катындын ортосундагы мамиле сактай бил-  
сен – мин күндүк, сактабасаң – бир күндүк.  
Эрди-катындын ынтымагы – капкалуу калаанын  
берекеси.  
Эрдиктин мыктысы – жөнөкөйлүк.  
Эрдиктин түбү өзүнө жоо көбөйтөт.  
Эрдин ажалы эрден.  
Эрдин азыгы белде, бөрүнүн азыгы чөлдө.  
Эрдин асылы күчүнөн билинет, аялдын асылы  
ишинен билинет.  
Эрдин аты алышка кетет.  
Эрдин аты эрге тен.  
Эрдин атын алыштан ук, жанына келсе бир киши.  
Эрдин атын эмгек чыгарат.  
Эрдин баркын эл билет.

Эрдин бир журту – өз әли, бир журту – кайны,  
бир журту – тайы.

Эрдин данкын – эл билег, дыйкандын данкын –  
жер билет.

Эрдин данкын алыстан (же сырттан) ук.

Эрдин данкын эл (әмгек) чыгарат.

Эрдин данкын эл билет, дайкан данкын жер билет.

Эрдин ичине ээр токумчан ат батат, катындын  
ичине кара башыл киши батат.

Эрдин камы элде.

Эрдин кесири әлге, катын кесири әрге, аттын  
кесири ээсине.

Эрдин көзү өтсө – чамгарак отто, зайыптын көзү  
өтсө – куттун качканы.

Эрдин көркү әл менен.

Эрдин куну нардын булу әмес.

Эрдин күнү – әл менен, әлдин күнү – жер менен.

Эрдин күчү – эшектин осурагы.

Эрдин күчү чептен бек, алышарга әр керек.

Эрдин күчү әл менен.

Эрдин күчүн әл сынайт.

Эрдин малы – әлдин малы.

Эрдин мыктысы ишинен билинет.

Эрдин намысы өз колунда.

Эрдин насиби әлден.

Эрдин өзү әр әмес, сөзү әр.

Эрдин өзүн көрбө, данкын ук.

Эрдин өзүнө караба, сөзүнө кара.

Эрдин сөзү өлгүчө, өзү өлсүн.

Эрдин сөзү эки әмес.

Эрдин сөзү әлде калсын, душман сөзү жерде кал-  
сын.

Эрдин тебетейине карап зайбын сына, атына  
карап затын сына.

Эрдин эриши әлден, аркагы жолдон.

Эрдүү катын таяк жайт, койлуу катын куйрук жайт.

Эргиши чыкса элчи бол, эл-журтундун кенчи бол.

Эргишкан душманга жалгыз кирген эр эмес.

Эргишкан эл болбайт, эсептешкан дос болбайт.

Эргишпес жоо болбайт, тоолуу болбой коо болбайт.

Эргиштен эр өлөт, кара кулак шер өлөт.

Эрендер чыккан элет бар.

Эрендер элдин четинде, үзөнгүдөн жан берет.

Эренди ээрge отурганда сына.

Эр-зайыптын экинчи кудайы.

Эри жокко этеги да душман.

Эри өлгөндө катынга төркүнү жакын.

Эри өлүп эрге тийген – журттун адаты, эри турup эрге тийген – беттин карасы.

Эри сүйбөс катынга эндик-упа не пайда? Шылдыр чачпак не керек?

Эриккен – койчу, эси кеткен – жолоочу.

Эрикпей кезген жолоочу эшек менен Мекеге барат, зериkpей иштеген бакыр ийне менен кудук казат.

Эрин баккан аял элини багат.

Эринбес эмгегинен өнөт.

Эринен айрылган көмгөнчө ыйлайт, элинен айрылган өлгөнчө ыйлайт.

Эринчээк булут минип учат.

Эринчээк түшкө чейин уктайт, кечке чейин эстейт.

Эринчээк эгинчиден эринбеген машакчы озот.

Эринчээк этегине аарчыйт.

Эринчээк эшикке чыкса ат жалдайт.

Эринчээкке бүгүндөн эртең оной.

Эринчээкке эшик арт.

Эринчээктин башы камдуу, таарынчаактын иши жандуу.

Эринчээктин шылтоосу көп.

Эринчээктин эрдин ит жалайт.  
Эринчээктин эртени бүтпөйт.  
Эриң сыйласа – элин сыйлайт.  
Эрине ишенгиче эки улагана ишен.  
Эрите албасаң алтын ирийт, ийлей билбесен тери чирийт.

Эришине жараша аркагы, эшегине жараша тушагы.

Эрк күчтүү болсо, тоо талаага айланат.  
Эрке бала – туз, ташбоор бала – муз.  
Эрке бала жаны кийимгө сүйүнөт, жетим бала тойгонуна сүйүнөт.  
Эрке бала эрте бузулат.  
Эрке катын ыйлаак.  
Эрке козу – эки энеге тен.  
Эркек – асман танап, ал аялга жарык берип, күн сяяктуу жылтыт.  
Эркек – сел, аял – көл.  
Эркек атын зайдын чаба албайт.  
Эркек бала шок болсун, шок болбосо жок болсун.  
Эркек баланы туурап кыз колуна сиет.  
Эркек берешен болсо – заар, ургаачы берешен болсо – каар.  
Эркек бий азууга салат, катын бий амал менен алат.  
Эркек болбосо, үй жетимсирейт.  
Эркек болсон сөзүндө тур.  
Эркек көктөн түшкөн жок, аял анын энеси, аял көктөн түшкөн жок, эркек анын жетеси.  
Эркек козу туулганда курмандыкка жараткан, эркек бала туулганда намыс үчүн жараткан.  
Эркек опкогу үй толтурат, аял опкогу үй тутөтөт.  
Эркек өзүн менсинет, эркекти ким тенсинет.  
Эркек туумак, кыз туумак эсте болсун.  
Эркек үндүү аялдын уяты жок, катын үндүү эркектин кубаты жок.

Эркек эшиктен тапканды билсе, аял үйдөн ула-  
ганды билиш керек.

Эркекке жүрөк, аялга жөлөк керек.

Эркектен ийменген зайып, элине сыйлуу кө-  
рунөт.

Эркектен ийменген катын элине сыйлуу.

Эркектин баркы аялда.

Эркектин бузулганы көзүнөн билинет, аялдын  
бузулганы үнүнөн билинет.

Эркектин жаманы – зайпаана, аялдын жакшы-  
сы – жайкама.

Эркектин жаманы – катындын экинчи кудайы.

Эркектин жылуу мамилеси түгөйүнүн өмүрүнө  
өмүр улайт.

Эркектин кой сойгону, аялдын сайма сайганы  
менен тен.

Эркектин лөгү сөзгө көнөт, катындын лөгү сү-  
зүп иет.

Эркектин шапалагы болбосо, аялдын шайтаны  
куч алат.

Эркелетип тарбиялай албаган, коркутуп тарбия-  
лай албайт.

Эркелик балага жагат, зайып эркелеткен эркек  
сыз басып қалат.

Эркеләрин болбосо, әмшийгениң кимге тан.

Эркенин жашы кургабайт, жоргонун тери кур-  
габайт.

Эркен әселең болот, карыса да эресеге жетелек  
болот.

Эркин жүргөн катын – мурунтугу бош кунажын.

Эркиндикке андан коркпогон киши жетишет.

Эркиндикке жетүү үчүн, эн биринчи мээ менен  
жүрөктү кулдуктан боштуш керек.

Эркин келсе, әки кулагынды чой.

Эрксиз адам ээ болуп жарытпайт, эңилчек бас-  
кан жер болуп жарытпайт.

Эрлердин аты чыгат эли менен.

Эрлүү катын таяк жайт.

Эрөөл милдетин так аткарған жоокер өлбөйт.

Эрөөлдө жоокерге уйку жоо, сол көзү үргүлөп, он көзү сак карабаса – жоокердин чын ажалы уйкудан.

Эрте жазда күймак жеген, кеч күздө ээрдин тиштейт.

Эрте жатып, кеч турган эринчээктин (жалкоолуктун) белгиси.

Эрте өнбөгөн кеч өнбөйт, кеч өнбөгөн эч өнбөйт.

Эрте сепсөн бир күнү, эрте оросун бир жума.

Эрте соода – соода, кечки соода – коога.

Эрте турган – сергек, ырыссыга – тендеш.

Эрте турган адамдын насибеси (насип) артык.

Эрте турган жигиттин бир ырысы артык, эрте турган катындын (кәэде аялдын) бир иши (же жумушу) артык.

Эрте турган көзүн ачып, оозун сүртөт, кеч турган оозун ачып, көзүн сүртөт.

Эрте тургандын күнү узун.

Эрте тургандын этеги толот.

Эрте туруп кеч жатсан да уйкун канат, эрте турган адамга ырыс тамат.

Эрте чыксаң алдындан күн чыгат, кеч чыксаң алдындан түн чыгат.

Эрте ысыган бат муздайт.

Эртен қыямат кайым болсо да бутак сайып кой, жакшыдан бак калат.

Эртен маакул, бүгүн жок.

Эртен менен башталган иш ийгиликтүү болот.

Эртен менен жолу болсо, кечке чейин таскагын жазбайт.

Эртен мененки насыптен калба, кечки насыпке барба.

Эрте онбогон кеч онбойт, кеч онбогон эч онбойт.

Эртен тамактана турган идишинди бүгүн жуу.

Эртен, эртен деп жүрүп эринчәек өлөөр, көрүнгө жем болуп жүрүп көңүлчөөк өлөөр.

Эртенки ашқа күт, кечки ашқа күтпө.

Эртенки базар кечкідей болбойт.

Эртенки иш әшекти да кайғырткан.

Эртенки күйруктан бүгүнкү өпкө (артық).

Эртенки күндүн камын бүгүн көр.

Эртенкини бүгүн тарбияла.

Эртенкини ойлогон бала эрте эсейет.

Эртенкинин әрте-кечи жок.

Эс-акыл – әмгектин энеси, кесип – кенен жашоо кемеси.

Эсеби тактын иши так.

Эсеби тактын көөнү ток.

Эсебин әптел билебиз, эшегин кантип минебиз.

Эсебинң так болсо, ийгилигин бат болот.

Эсебинң так болсо, көңүлүн ток болот.

Эсебинң так болсо, әртениң нак болот.

Эсен (өлбөгөн) кулга одал бүтөт, мал бүткүчө эс кетет, әшикке келген дос кетет.

Эсен болсо эр жетер, эр жеткенче эс кетер.

Эсен болуп эстей жүр.

Эсен уул ыйлабас.

Эсеп билбес – чот (эп) билбес, жыйиганынан айрылат.

Эсеп, эсеп билбеген әшек.

Эсепке төө да чөгөт.

Эсептешкен дос болбойт.

Эсептүү дос айрылбайт, эсепсиз дос кайрылбайт.

Эсепчини жут алат.

Эсеп-чоттун тагы жакшы, әмгегиндин ағы жакшы.

Эсеп-чоту болбосо, иш онолбойт.

Эсери болбой әл болбойт, такыры болбой жер болбойт.

Эсерликтин саатынан эсил жан өлөт.

Эси жок адам бир күндө үч жолу учурашат.

Эси жок курсагы тойгондо эсирет.  
Эси жок пенде өзүнө душман.  
Эси жок элчи эки элди бузат.  
Эси жокко ишенгиче эки босогоңо ишен.  
Эси жокко көп айтпа.  
Эси кеткен сокургага тұлқу кактырат.  
Эсинен әге тайыса, әр башын жутар мин чылбыр.  
Эсин барда этегинди жап.  
Эсин болсо әчки бак, әчки тууйт төрт улак, эч оокатың болбосо, әгин айдап, жерин чап.  
Эсирген серке аскадан секирсе, артындағы аксак койлор ташка жанчылаар.  
Эсирген әрке, мерт болор әрте.  
Эсирген әркек жаза басат, эсинен жаңылган ургаачы әр кызганат.  
Эсиргиси келген әсепсиз ичет.  
Эски – жаңыга аралжы, аз – көпкө аралжы.  
Эски (эки) сөздүн бири жалган, бири чын.  
Эски даракты түбүнөн қырк.  
Эски дос эстен кетпейт, жаны дос баркка (кадырга) жетпейт.  
Эски досун қас болбос, эски касын дос болбос.  
Эски жоо атышаарга жакшы, эски дос алышаарга жакшы.  
Эски журттун кадыры өрүүдө билинет.  
Эски калтар таптырбайт, эстүү булбул бакта ырдайт.  
Эски карызы – жаны табылга.  
Эски көч кайда барса, жаны көч ошого барат.  
Эски мечитке күкүк азанчы, эси кеткен адамга эшек азанчы.  
Эски тон жыртылбайт.  
Эскини жаңыртпа, жаңыны әскиртпе.  
Эскини тиксөң эсин кетет.  
Эскини әптеп кий, жаңыны сактап кий.  
Эскиси жоктун жаңысы жок.

Эссизге эпсиз молдо.  
Эсти алыш оной, әлди алыш кыйын.  
Эстүү – көпчүл (же элчил), эселең – тууганчыл.  
Эстүү адам әмгектен качпайт, эзели жаман жак-  
ка баспайт.  
Эстүү адам эсирбейт.  
Эстүү бала тилегине жетет, эси жок бала тетири  
кетет.  
Эстүү бала әлпек, эси жок бала тентек.  
Эстүү жандар энесин коргойт.  
Эстүү жигит әл багат, мыкты дыйкан жер ба-  
гат.  
Эстүү зайып жартыны бүтөйт, кысканы узартат.  
Эстүү киши – әлим дейт, әл жактаган женил-  
бейт.  
Эстүү киши билбейби, башын чайкап күлбәйбү.  
Эстүү киши кыйшайбай, әл-журтуна тең болот.  
Эстүү киши өз катасын өзү сезет.  
Эстүү уялтып айтат, эси жок коркутуп айтат.  
Эстүүгө эки ооз сөз жетет.  
Эстүүлүктүн белгиси – әпчилдик.  
Эстүүнүн өзүн сыйлап, сөзүн сүйгүн, билимин аз-  
көп болсун ойго түйгүн.  
Эт – этке, сорпо – бетке.  
Эт жакшысы картадыр, бир чалымы тартадыр.  
Эт жасаган колун жалайт.  
Эт жасаган эбин табат.  
Эт жебеген күш болбойт, эки жакшы түш бол-  
бойт, эки жакшы түш болсо, чамгарагы ыш бол-  
бойт.  
Эт жеген да ууру, сорпо ичкен да ууру.  
Эт жокто – карын, әл жокто – барын.  
Эт кайнаса шорпо жок, эки сөздүн (убаданын)  
бири жок.  
Эт көрбөгөн чон сугунат, кант (же ак) көрбөгөн  
бор сугунат.  
Эт көрбөгөнгө өпкө тансык.

Эт менен чөлдин ортосунда.  
Эт ооруса айыгат, нээт ооруса айыкпайт.  
Эт экен деп жебегин, адалы жок арамдан, малы бар деп сураба, көнүлүң калар сарандан.  
Эт, май – бир тууган, пияздан күйгөнү күйгөн.  
Эт, сүт менен эл баккан, тери, жүн менен пул тапкан, коргоол – көң менен от жаккан, әмгектүү адам кой баккан.

Этеги шалтак болсо да, бай катыны әмеспи.  
Этегибиз әлтек, женибиз желтек.  
Этек табылса, тезек табылбайт, тезек табылса, этек табылбайт.  
Этек-женди жыя отурсан – абийирге аралжы, тизгинди жыя кармасан – жанга аралжы.  
Этекке жетсе, женге жок, әнгиреген дүйнө – бок.  
Этекти кессен жен болбайт, эзелки душман эл болбайт, жеткилен бийик жол болбайт, жәэн-тага эл болбайт.

Эти кирди бит чагат, нәэти кирди ит кабат.  
Эти тургай табагымды таппай жүрөм.  
Эти этиме тийген катыныма баркым жок.  
Этиң тургай табагынды таап ал.  
Этиятсыздық зыяндуу ишке түртөт.  
Этияттық – канжардан күчтүү курал.  
Этке жетпей туз тынбайт, әрге жетпей кыз тынбайт.

Эттен өткөн таяктан, сөөктөн өткөн сөз жаман.  
Этти касапчы сомдойт, төөнү жүгү бар комдойт.  
Этти тарткан билбайт, туураган билет.  
Эттин тагы кетет, көнүл (кәэде беттин) тагы кетпейт.

Әч нерсе иштебеген адам гана жаңылбайт.  
Әч нерсеси кемибеген хандын бир татым тузу кемиптири.

Әч оокатың болбосо, эгин айдал, жерин чап.  
Әч өнөрүң болбосо, көмүр өчүр, тал аарчы.  
Әчки болбосо теке болсун, суту болсо болду.

Эчки жаан жааганда – койдун бакыры, күн тийгендө анын баатыры.

Эчки мүйүздүү болом деп, кулагынан ажыраптыр.

Эчки өзү тууй албай атып койго аначы түшүптүр.

Эчки өлөөрүндө сүзөөнөк.

Эчки семирсе тоого чыгат, кызыл кулак семирсе соода чыгат, катын семирсе коога чыгат.

Эчки сойсо бакырат, элдин баарын (кәэде элижуртун) чакырат.

Эчки сүйөт баласын «тентегим» деп, кой сүйөт баласын «жөнтөгүм» деп.

Эчки тону этинде, эрдик сыны бетинде.

Эчки әгиз тууп койдон ашпайт, дарыя ташып тоодон ашпайт.

Эчки әгиз тууп койдон ашпайт.

Эчки әгиз, иттики сегиз, арстандыкы жалкы, жалкы болмок кимдин паркы.

Эчкини сааса булак, ичи толгон улак эле, тери-си әгинге кап, мүйүзү бычакка сап, тогуз карын майы, токсон чакмак куруту бар эле.

Эчкини тууганы әгиз, иттики сегиз, арстандыкы жалкы, жалкы болмок кимдин наркы.

Эчкин болсо, сүт да болот.

Эчкиче бакырып өлгөнчө, койчо онтоп өл.

Эчтемкеден жаңылбаган олужыны табуу кыйын.

Эшеги азан чакырат, эси кеткен бакырат.

Эшеги бир тенге, токуму мин тенге.

Эшегине жараша акыры.

Эшегине жараша тушагы, эришине жараша аркагы.

Эшегине жараша чому, төөсүнө жараша кому.

Эшегине карай тушагы, эришине карай аркагы.

Эшегинин тушагы жок, төөсүнө чом жасаар имиш.

Эшек айкырса булбул тынчып калыптыр.

Эшек баксаң ардактап тулпар болбойт, эли башка бул арам тууган болбойт.

Эшек баксаң ардактап, буудан болбойт алчактап.

Эшек баласы тулпар болбойт, карга баласы шумкар болбойт.

Эшек барга саналса да, малга саналбайт.

Эшек кашыганды, жаман сыйлаганды билбейт.

Эшек мактанаң тулпар болбойт, карга мактанаң шумкар болбойт.

Эшек минген ат сурабайт, балык жеген эт сурабайт.

Эшек мингендин эки буту тынбайт, эки катын алгандын кулагы тынбайт.

Эшек сайда занкылдайт, маалым болсун баткакта.

Эшек сайды занкылдаса, баткак берер жазанды.

Эшек семирсе ээсин тебет.

Эшек табылса, тезек табылбайт, тезек табылса, этек табылбайт.

Эшек тапталып ат болбойт, күйкө тапталып күш болбойт.

Эшек эртеңкисине кайгырат.

Эшек эшектен калса кулагын кес.

Эшектен жыгылганды элирген атка мингизбе.

Эшекти кандай ардактап баксаң да, буудан болуп бербейт.

Эшекти кырк жыл күрүч берип бакса да, күлгө оонаганын койбойт.

Эшекти отко айдаса бокко качат.

Эшектин жұғұ жеңил болсо, жаталак (жатак) болот.

Эшектин кулагы узун, ушакчынын тили узун.

Эшектин күчү адад, сүтү арам (же эшектин сөөгү арам, күчү адад).

Эшектин күчү кыйын, кебетеси тайдан ашпайт.

Эшигин көрүп төрүнө өт, энесин көрүп кызын ал.

Эшик алдынан жел келгиче, үй артынан жоо келсин.

Эшик ачык болсо да сурап кир.

Эшик түрткөндү албай, бешик түрткөндү ал.

Эшикке чыksam эчки каапыр тебелейт, үйгө кирсем кайненем каапыр жемелейт.

Эшиктеги иш – эркектики, үйдөгүсү – аялдыкы.

Эшиктен келип төр меники дейт, жолдон келип тон меники дейт.

Эшиктен келип төр меники дейт.

Эшиктен киргенди «эненди» дебе, бирөөнүн бергенин бекер деп жебе.

Ээгиндеги сакалын, эркисиз (элсиз) жүрсөн агарат.

Эæk астында элди ойло.

Ээн жерде ойло, эл ичинде сүйлө.

Ээн жердин көк бөрү.

Ээн жердин сууру алты айгырга жүк.

Ээн көлдү шайтан ээлейт.

Ээн ооз сөздү сапырылта берүү эселеектик.

Ээнбаштык менен тапкан малың өз башына жүк болоор, эмгек менен тапкан малың өлгөнүнчө мүлк болоор.

Ээр токумдуу ат ээсин түгөтөт.

Ээрge олтурганда эле көчүгү кыйшык получу.

Ээси арамза болсо, аты чакар (котур) болот.

Ээси жалкоонун аты чалпоо.

Ээси итин жумшайт, ит – куйругун жумшайт.

Ээси келсе, бәэсин бер.

Ээси көрмөксөн болсо, малы көтөрүм болот.

Ээси тендикке көнсө да, ууру жанын жеп көнбөйт.

Ээси укмуштуу болсо, уйу жорго болот.

Ээси әки кылам десе, әгем бир кылат.

Ээсизди ээлеймин деп душман басат.

Ээсин сагынган қулдан сактан.  
Ээсин сыйлаган итине сөөк таштайт (же ээсин  
сыйласаң итине сөөк сал).  
Ээсине буюрбаган мал башкага буюrbайт.  
Ээсине керек болсо, коншу таарынбайт.

### **Пайдаланылган адабияттар**

Койчуманов Жұмаш Ыбырай уулу, Қадыров  
Ысмайыл. Макал-лакаптар, нуска сөздөр, накыл  
кептер, залкар ойлор.





## М А З М У Н У

«Эр Эшим» поэмасындагы тарых жаңырығы .....	3
Эр Эшим ( <i>Тоголок Молдонун вариантында</i> ) .....	15
Түгөлдүн байлыгы .....	16
Түгөл байдын сөзү .....	36
Эмки сөз суук душман Ажаан деген калмактын кыргызга кол салышынан башталат .....	43
Мисалы .....	62
Эр Эшим айылга барды .....	73
Эр Эшимдин амалы .....	81
Бадик .....	85
 <b>Макал-лакаптар</b>	
Сөз башы .....	88
А .....	94
Б .....	160
В .....	201
Г .....	202
Д .....	210
Ж .....	272
З .....	273
И .....	282
К .....	346
Л .....	346
М .....	357
Н .....	358
О .....	365
Ө .....	381
П .....	383

P .....	383
C .....	383
T .....	402
У .....	429
Y .....	441
X .....	445
Ч .....	446
Ш .....	457
Ы .....	460
Э .....	465

---

*Адабий-көркөм басылма*

«Эл адабияты» сериясы

## ЭР ЭШИМ, МАКАЛ-ЛАКАПТАР

### 13-том

Түзгөндөр:

*Акматалиев Абдылдажан, Касымгелдиева Малина,  
Тойчубек кызы Жазгул*

Техн. редактору *Жусупбекова А.*

Корректорлору: *Касымгелдиева Малина,*

*Тойчубек кызы Жазгул*

Компьютердик калыпта салган *Абыикалыкова А.*

Терүүгө 04.06.2016-ж. берилди.

Басууга 14.06.2016-ж. кол коюлду.

Кагаздын форматы 84x108<sup>1/32</sup>.

Көлөмү 31,5 б.т. Нұсқасы 500. Заказ № 04.

---

«Басма-полиграфиялык комплекс «Принт Экспресс» ЖЧК  
басмаканасында басылды  
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Профсоюз к. 49.